

## КИРИШ СӨЗ

«Семетей» поэмасы — кыргыз элинин адабиятынан белгилүү орунду ээлеген монументалдуу «Манас» эпосуун экинчи болугу. «Манас», «Семетей», «Сайтек» поэмалары кыргыз элинин өткөн кылымдардагы турмушун, дүйнөгө көз карашын, урп-адатын, прогрессивдүү талантарын көркөм образдар аркылуу көрсөткөн эң ири чыгармачылык эстелиги болуп саналат. Сюжеттик байланышы, образдык көрүнүшү, композициялык түзүлүшү жагынан алардын ар бири ез алдынча бирдиктүү чыгарма.

«Семетей» поэмасынын сюжети оригиналдуу болуп курулушуна кара-бастан, айрым окуялардын жүйөлөнүшү жана образдардын чечилиши жагынан «Манас» эпосун толуктап турат.

«Манас» эпосунун кириш бөлүгүндө кыргыз элинин кара кытайлар, калмактар ж. б. тарабынан эзилиши, талоонго учурал, ар кайсы жерлерге тарал кетиши жана аларды чогултуп башын кошо ала турган баатырдын төрөлүшү көрсөтүлсө, «Семетей» поэмасынын киришинде бул маселе башкача. Бул поэма душмандарынын кысымынан Манастын үй-булесүнүн ез жеринен качууга аргасыз болушун жана келечекте Семетейдин душманга сокку берерине элдин ишениүүсүн баяндоо менен башталат.

«Манас» эпосунда негизги идея Манастын образынын тегерегинде болсо, «Семетей» поэмасында окуялар Семетей, Құлчоро, Айчүрөктөрдүн тегерегинде болот.

Ал эми «Манас» эпосунун негизин ээлекен эл-жер үчүн күрөшүү темасы «Семетей» поэмасында да түрдүү мааниде улантылып, оригиналдуу чечилген. Бир сюжеттик окуянын аякталышында экинчи сюжетти туудуруучу чиеленишкең себептер берилет. Маселен «Манас» эпосунда Манас баатырдын катуу жарадар болуп дүйнөдөн кайтыши Абыке менен Көбөштүн эсиришине себепкер болуп, экинчи окуяны туултат. «Манас» эпосунун каармандарынын трагедиялык абалда калышына себепчи болгон Конурбай, Қөзкамандар «Семетейде» кулоо, кыйроос процессинде көрү-

нөт. Семетейдин эл үчүн болгон мааниси «жоктоо», «арман» ырларынын ыкмасы боюнча эскерилип олтурат. Маселен Семетей мындайча жоктолот;

Берендин көзү барында  
Беттешип калың жоо келсө,  
Кыйырдан алыс журчү элек,  
Будурдан бугу алчу элек.  
Буудан щердин барында  
Мунайбай аман жатчу элек.  
Канкор шерден айрылып,  
Сууган белем демибиз,  
Адам, сыздаган белем элибиз,  
Сынган белем шагыбыз?!

Кыргызстан Илимдер Академиясынын кол жазма фондусундагы материалдарга жана А. Токомбаев тарабынан жыйнакталып бириктирилген вариантка токтолгонубуда, «Семетей» поэмасы жөнүндө төмөндөгүдөй ыскакча пикир айтууга туура келет.

Кыргыз элинин сыймыктанууга арзырылых чыгармаларынан болгон «Семетей» поэмасы, биринчиiden эл-жер үчүн ички жана сырткы душмандар менен күрөшүү—баатырдык темасы, экинчиiden, турмуштук сүйүү, лирикалық темалар сыйктуу бир канча темаларды ичине алат.

Булардан тышкary «Семетей» поэмасында кыргыз элинин үрпадаты, улуттук салты, этнографиялык турмуш жагдайы да баяндалган. Алар поэмалын улуттук мүнөзүн көрсөтүп, идеялык мазмунун толуктай турат. Ал темалар бири-бири менен айкалышып, поэмалын сюжетин түзгөн. Маселен баатырдын туулушу, той берүү сыйктуу жардамчы темалар негизги темалар менен бирдикте Семетейдин төгерегине топтолгон. Сюжеттик окуялар Семетейдин кыймыл-аракет, ой-дүйнө, турмуштук көз караштары менен ажырагыс байланышта чечилген.

Орто Азия элдеринин «Гөр оглы», «Алламыш» эпостору сыйктуу эле; «Манас» трилогиясында да элди-жерди сүйүү, айрыкча өз элинин коопсуздугу үчүн күрөшүү темалары чыгарманын негизги мазмунун белгилейт. Родина жөнүндөгү кенен түшүнүк, негизинен, Талас өрөөнүнө байланыштырылып, территориялык көз карашта берилген.

Кайда жүрсөм кен Талас  
Кетпейсиз менин эсимден..  
Көргө кирип кеткенчө  
Аттай кыргыз тууган журт,  
Айланайын, кен Талас,  
Үзбеймүн үмүт өзүндөн.

Туулуп ёскөн кен Талас—«жаңгагы кулап сай болгон, алмасы бышып кен болгон» жер жемиштин кенчи; тулаң чөбү, бетеге, шыбагы жайынан, токоюнда аркар-кулжасы койдой жайылып, байлыктын булагы,

Жердин соорусу. Мына ошондой кен мейкин жерди адам баласы тынчтыкта пайдаланып, ыракаттанып жашоо керек эле. Бирок, алдуусу алы жогун чаап алыш турган заманда ошончолук мейкин жерге Манас баатырдын жары Каныкей менен энеси Чыйырды батпай, балтыр бешик Семетейди койнана катып алышып, качып кетүүгө аргасыз болушат. Кайтынын толкуунда туруп, эли, жери менен алардын коштошуусу бозеки адабияттагы арман ырларынын күүсү аркылуу зор таасирдик күч менен берилген. Алар туулуп өскөн жеринен ажырап бараткандыгына гана кайгырбастаи, буткүл кыргыз элинен ажыроого аргасыз болгондугуна кайгырышат.

Өз эли, жери жөнүндөгү кабарды уккандан баштап, Семетей ага келүүнү эңсейт. Таласка кетүүгө камынуу Манастин Алтайдан Таласка кетүүгө камынуу мотивине үндөшкөн. «Каныкейдин жомогунда» Каныкей өзү да элге кетүүнү самаганын билдирип, Семетейдин көз алдына ата кошунун кооздугун, байлыгын элестетип, табыйгат байлыгынын кереметтүү сүрөтүн тартат.

Кайынга тууган күштари  
Камынып турат учканы,  
Терекке тууган күштари  
Темгилии турат учканы.  
Тоосунда кары бар,  
Токоянда чары бар.  
Булбулу сайрап отурса,  
Мундуу киши чыккысыз,  
Тотукуш талдан үн салса,  
Күйүттүү пендэ уккусуз.

Ушундай сонун жери, ата-бабасынын бирге өмүр сүргөн эми Семетейдин жүрөгүнүн тынчын алыш, көнүлүн өйүйт.

Элдин ыркын кетирген ички душмандарга жана кол салуу коопсуз-дүгүн туудуруучу сырткы душмандарга каршы күрөшүү, элди коргоо — «Семетей» поэмасындагы негизги идеялардын бири. Манастан кийин бүлгүнгө учуралган калкка Семетей арка, бел болуп, аны баштап кетет го деген элдин оптимисттик ой-тилеги поэманын экспозициялык бөлүгүндө эле Семетейди күтүүнү сүрөттөөдөн көрүнгөн, анткени Манас өлгөндөн кийин Абыке, Қебөш бийлиktи өз колдоруна сактап, өз даражасын даназалоо максаты менен, «жылкынын кысыр тайын жеп, эчкинин тоңгон майын жеп», элдин жүрөгүнүн үшүн алыш, эсирип кетишет.

Эсине түшсө бирдеме,  
Шумдук кылат Қебөш эр,  
Жетпеген жесир, жетимге,  
Байрук кылат Қебөш эр.  
...Алымды жүртка көп салат,  
Алымына чыдабай,  
Аргындар ыйлан да калат —

дейт, манаасчы Қебөштөр жөнүндө.

Ошондуктан, Семетейдин бой жетип, элине келишин жалгыз гана жа-  
кындары — Бакай, Манастын устасы Белекбайлар күтпестөн, бүткүл эл  
кутот. «Семетей чоңайсо, ал тынчганат» дегең үмүт поэмада ишенимдүү  
берилген.

Кара-Буура, Чаткалдаа  
Кече ала турган күн барбы?  
Карааны бузук иттерден,  
Кайрылып келип Семетей,  
Өч ала турган күн барбы? —

дешет элдин өкүлдерү.

Кыргыз элиниң тынчын алгандар — поэмада Жакып, Абыке, Көбөш,  
Кыргылчалдар. Алардын Семетей, Бакай, Күлчоролорго карши күрөшү—  
бир-бири менен элдешкисиз, айыгышкан күрөштөр.

Семетей менен Жакыптын ортосундагы чыр-чатактар—чоң ата ме-  
нен неберенин арасында болгон кагылыш катарында гана сурөттөлбөстөн,  
кара ииеттик менен адилеттиктин ортосундагы кагылышуулар катарында  
берилген.

Турмуштан али тажрыйбасы жок, уясынан жаңыдан чабыттаң учкан  
балапанга окшюгон, балтыр эти толо элек Семетейдин бардык тилеги—  
каңдай болсо да өз элине кошуулуу, элиниң мундуна мундаш, тилегине ти-  
лектеш болуу, элди караан кылып, биргэ журуү. Бул Семетейдин обра-  
зының негизги сыпаттарын айырмалоочу белгилердин бири. Жакып болсо,  
Семетейге карамакарши жалгыз керт башының гана кызыкчылыгы үчүн  
жашоого кызыккан мытайым, ач көз, Абыке, Көбөштөрдөн башкага жак-  
шылык болбосун деген чал. Ошондуктан, Жакып арамдык менен жалгыз  
небереси Семетейге кымызга уу чылап берип, аны өлтүрүүдөн да кайра  
тартпайт.

Тениз туулган Семетей Жакыпты душманым деп эсептебейт, анын  
тескерисинчे, аны коргон, чеп, ата кылып алууну ойлойт. Семетейдин тра-  
гедиясы ушундай отө ишенчээтикте, камырабастыкта турат. Ошонун на-  
тыйжасында ушундай эле чыккынчылыкты Семетей туугандары Абыке, Көбөштөрдөн да көрөт. Семетей аларга, башка иш түшсө арга болот, деп  
ишениген, бирок ал ишенич сюжеттин өсүшүндө ишке аштайт. Семетей эли,  
жери үчүн, бардык кордуктарды көтөрө да, жене да билген баатыр.  
Ошондуктан, ал Бакайдын эскертуусуне карабастан, Абыке, Көбөш, Кыргылчалдардын бардык келекелөөсүн көтөрөт, аларды ынтымакка үндөйт.  
Поэмада Абыке, Көбөш, Кыргылчалдар, Семетейдин карама-каршысын-  
да, өз көмөчүнө күл тарткан эгоист, жакшылыкка жамандык менен жооп  
берген митайым, куу, ичи заар мансапкорлор. Алар зордук аркылуу же-  
тишкен бийликтен, даңктан ажырабоо үчүн, Манастан өч алуу үчүн ка-  
шык каны калганча күрөшөт. Өзүнүн даңзасын көтөрүү максатында алар  
элди, жерди сатып жиберүүдөн баш тартышпайт.

«Семетей» поэмасында түрдүү кулк-мұнәздөгү адамдар да бар. Манастын чоросу Кыргылчал сыртынан Манастын таламын талашымыш болуп, Қебөштү жектегендай көрүнөт. Қаныкейге жуучуга барганда да ага «боору ачып», «мәэрим» менен карагансыйт. Чынында ал Қаныкей менен Қебөштүн әкөөнө төң колдон келишинче жамандык кылуудан кашпайт. Семетейге да ал ошондой арамза мамиле кылат. Анын күч-кубатын кетирил, элиниң ыркын бузуу максатында, Манастан калган чоролорду ал Семетейге каршы тукурат. Аларды тегерегине топтоо алып, ақырында Кыргылчал кытайды көздөй качат. Поэмада манасчы Кыргылчалды:

Тыши түлкү, ичи арам  
Бөтөнчө көргөн көзү бар,  
Бөлөк-бөлөк сөзү бар —

деп, ишенимдүү сүрөттөгөн.

Ошентип, Жакып, Абыке, Қебөш, Кыргылчалдар ар кимиси өзүнүн күчүнө, ички ақыл-ой дүйнөсүнө жараша арамдык кылыгын көрсөтүшөт. Манастын тушунда бирге жүрүшүп, нечен жакшылыгын көрүшкөн немелер кийин алыстап, Семетейдин душманы болушат. Андай өзгөрүштер турмушка ылайык далилденген. Ал образдар, бардык адабий образдардай эле, адам турмушунун көркөм көрүнүшү, турмуштагы окуялардын, түрдүү адамдардын мұнәз-сыпаттарынын чагылышы болгондуктан, алар өз мезгилиндеги коомдук, социалдык мамилелерди каармандардын ой-пикирлерин, дүйнөгө көз караштарын берет. Демек, Абыке, Қебөштер Семетей менен аталаш бир уруудан болсо да, уруу-урууга бөлүнүп, майда уруу башчылары өз бийлигин сактоо учун күрөштү түрдүү формада жүргүзүп турған мезгилдеги көз караштарды чагылдырган образдар. Алардын тескерисинче, Семетей поэмада әлдин нукура сүйүүсүн закондуу өзелеген баатыр. Семетей ар кандай майда талаш, тартыштардан, арзыбаган чыр чатактардан алыс, пас пикирлерден өзүн жогору койгон, әлдин тагдыры жөнүндө терең ойлогон, намыскөй баатыр. Ал әлдин күчүнө таянат. Аны биз сырткы душмандарга каршы жүргүзгөн күрөшүнөн көрүп турабыз. Эч себепсиз эле бөтөн әлди чаап алуу сыйктуу агрессордук көрүнүш поэманын духуна жат. Ал эми Семетейдин Конурбайга каршы аттануусу болсо, эки себепке нетизделген. Биринчиден, алыста жаткан Конурбай капылестен кол салбасын деген тактикалык максат, әкинчиден, ата-бабаларынын откөн өчүн, кеткен кегин алуу. Демек, Конурбайга каршы күрөш ачуу маселеси поэмада ишенимдүү далилденип турат. «Өч» алуу, «кек» күү маселеси байыркы мезгилдердө табыйгы көрүнүш болгондуктан, ал Семетейдин образында өз изин калтыrbай койгон эмес.

Поэмада кыргыз эли кытай, калмак элдеринин сан жагынан көп, күчтүү, таланттуу эл экендигин айрыкча баалаган:

Толгон кытай эл экен,  
Кыргыз эмес, қылымды  
Каптап кетер сел экен.  
Албан түрдүү балбанды  
Ааламга татыйт турбайбы  
Конурбайдын жаңжалы...

Ошентип, поэмада Семетей бүткүл кытай, калмак элдерине карши күрөшүүгө аттанбастан, «ааламга жаңжалы татыган» Конурбайга карши аттанат.

Ата мекендин коопсуздугу үчүн күрөшүү темасына жардамчы сюжеттик деталь иретинде казат темасы кошумчаланган. Бирок, мындагы казат Манастагыдай көлөмдүү эмес. Конурбайга карши багытталган казаттан башка, согуш жокко эс. Манасчы адегенде Семетейдин казатка аттануу себептерин айтып бүткөн сон, казатка даярданууну сүрөттөйт. Колубуздагы кыскартылган вариант боюнча казатка аттануу адегенде Семетей менен ақылман карыя Бакайдың пикир алмашуусун башталат. Ал кенешти манасчы каармандардын диалог, монолог сөздөрү аркылуу берген. Андан сон, манасчы Семетейдин жолго камынуусун баяндайт. Ар бир уруунун башчысы өз колун алып келгени, Бөлөкбай сыйктуу карыялары Семетейгө арнал түрдүү курал- жабдыктар жасал келип тапшырганы жогорку пафосто сүрөттөлгөн. Ал эпизод Семетейди эл сүйгөнүн дагы бир жолу айгинелей алат. Семетей чоң согушууга бара жаткансып, көп кол жыйнабастан эле Бакай абасынын башчылыгында төрт киши, он төрт ат менен жолго чыгат. Семетейдин ушул эле аракети айрым манасчыларда түрдүүче көз карашта сүрөттөлгөн. Манасчы Жакшылыковдун, Рысмен-деевдин варианттарында Семетейди Конурбайга карши аттануусу чоң согуштай болуп көрсөтүлсө, Саяkbай Карапаевдин варианттында ал уруу мамилелерине байланыштырып, коомдук, социалдык шартка жараша сүрөттөлгөн. Манасчы Молдобасан Мусулманкуловдун варианттында болсо Семетей жалгыз гана атасынын «кегин» кектеп, «өчүн» алуу үчүн камынат да, кат жаздырып, мөөрүн бастырып, чабарман жиберип кандарды чакырат, алар менен кенешип, казатка шаан-шекөттүү камына баштайт. Конурбайга карши согушта Күлчоро согуш тартибин бузуп, эс алып олтурган Конурбайдын башын балта менен чабат. Конурбайдын колун кууп барып, алардын мал-мүлкүн, ал гана эмес келин-кыздарына чейин талап, олжолоп алат. Ошентип, манасчы Мусулманкуловдун вариантты боюнча Семетей агрессор, дүйнөкор катарында сүрөттөлгөн. Жомокчу эпосту өзүнүн көз карашы боюнча айткан. Ал жөнүндө профессор А. П. Скафтымов ар бир аткаруучу өзүн толкундаткан көрүнүштүү укмуштай кызыктуу кылыш сүрөттөө аркылуу дүйнөгө көз карашынын жана кооздук сезиминин денгелин көрсөттө\* деген. Чынында Семетейдин образы

\* А. П. Скафтымов. Поэтика и генезис былин. Москва—Саратов, 1924 г. стр. 50.

Манасчы Мусулманкулов тарабынан агрессор катарында көрсөтүлүшү, анын тескериcинчө, манасчы Шапак Рысмендеев, Жаныбай Кожобеков, Саяkbай Карапаевдер тарабынан ал эл сүйгөн баатыр катарында сүрөттөлүшү, манасчылардың көз карашына, өзүнүн сүйгөнүнө, түшүнүшүнө жараша сүрөттөлгөн болуу керек. Аалы Токомбаев Семетейдин образына кылдаттык менен мамиле кылым, мында ал образды С. Карапаев, Тоголок Молдо, Ш. Рысмендеевдердин вариантыны буюнча берген. «Семетей» поэмасында согуш окуясы менен орун албагандыктан, казатка даярдануу маселеси да мында бөлөк поэмалардан таптакыр башкача. Демек, ал согушуу темасы «Семетей» поэмасына мунөздүү эмес экендигин дагы бир жолу далилдейт.

«Семетей» поэмасында да поэманын бир жеринде кытай, экинчи бир бөлүгүндө калмак делинип колдонулушуна жараша, кара кытай, кытай, калмак элдеринин баатырлары кыргыздын баатырларына караганда табыйгаттын «тилин» билген, жан-жаныбарларды өзүнө кызмат кылдыра алган, укмуштай адис баатырлар катарында сүрөттөлгөн. Семетейлердин жолдо келе жатканын эртөлөп билип, Мурадыл күндү жайлап, сууну тондурууп, карды борошолотуп жибергенин жомокчу етө чебер көрсөткөн. «Кышта жүрчү булутту, жайдың күнү кармаган» Мырадылдын күндү жайлаши Семетей үчүн биринчи коркунуч болучу.

Кытай, калмак баатырларынын жети күндүк жолдун жытын билген кароолчу Түлкү, Күү өрдөктөй айбанаттан коюлган кабарчылары сыйктуу апартмаларды эпоско мунөздүү көркөмдүк амал деп кароо керек. Ошондой болсо да, элдин ой-пикирин, турмушка умтулуштарын манасчылар алл мүнөзүндөгү ақылга дыйкан Семетейдин күчүн табыйгаттын «сырын» чече алган фантастикалык күчтөрдөн жогору коюп, турмуш ченемине ылайык реалисттик планда сүрөттөп көрсөткөн. Ошончолук укмуштай күчтөрдүн карши чыгышына карабастан Семетей чалгынга жалгыз өзү барат. Ошентип, Семетей өз күчүнө ишенген, элге таянган, турмушка ылайык баатыр катарында көрүнгөн.

Семетейдин образына эки ажырым сыпат мүнөздүү. Душман менен салгылашкан мезгилде ал «билеги жоон таш жүрөк», каарданса, арстандай куркүрөл, «көзүнөн оту чагылган» алл. Жөнөкөй жайбаракаттык кезде элпек, сыйайы, адилет азамат. Бул сыйаттар бирин-бири толуктап, Семетейдин ички дүйнөсүн ар тараптан ачып олтурат. Ошондуктан, ал жалгыз өзү чалгынга аттанып, «шамалдарды бакырып, булуттарды чакырып» күндү алай-дүлөй түшүргөн ашкан жайчи, енерпоз, дың жерден «ар-кыратып дарыя ағызган» алл күчүндөгү Карагул менен бетме бет салгылашып, аны жекеп да алат. Бирок, жаратылыштан ак көнүл, ишенчээк, жайдары жаралган Семетей бат эле Карагулдуң арамзаадалык менен алдашына ишенип, уттуруп коёт.

Манасчы эки баатырдын бетме-бет салгылашуусун көрсөтүү картина-

сында баатырлардын сырткы келбетин портреттик мүнөздө сүрөттөй алардын ички дүйнөсүнүн ажарын ачкан. Семетейдин сырткы келбети:

Эки ийинде мүрүкө  
Эки киши көнгөндөй,  
Күндөй бети жерк этип,  
Күндөн пайда болгондой,  
Мандайна караса,  
Аллак саноор тынарадай,  
Бүткөн боон карасац,  
Күмүштен соккон мұнардай,  
Кайраттаныл караса,  
Кара тоону жарғандай,  
Кармашып келген ажалға  
Кашкайып каршы барғандай..,

Ал эми Карагул баатырдын келбети болсо, Семетейге карама-каршы салыштырылган. Ал «ажайыптан кат окуп», жан-жаныбардын «тилин» билгени, табийтаттын кубулуштарынын «сырын» чече алган өнерпоз болуу менен бирге, мурутунун кылы «камчының сабындай», «бети бышкан епкөдөй» түрү суук. Мындай келбет анын ички сапатын өзүнөн-өзү ачат.

Ошентип, каармандардын портреттик сыйпаттоолору алардын сырткы келбетине, ички ой-дүйнөсүнө, кылых-жоругуна жараща реалисттик плаида берилген. Андай сүрөттөлүш—поэманин идеялық маанисине багындырылган. Бир-бирине тете келбеген күчтөрдү манасчы салыштырып, алптардын күчүнөн Семетейдин күчүн жоргу койгон.

Манасчы, Семетейди адам турмушунда болуучу әлдик баатырдын мүнөзүнө ылайык, реалисттик плаида сүрөттөгөн. Муну күрештө Семетей әлдин күчүнө таянышынан көрүүгө болот. Поэмада Алмамбеттин уулу Күлчоро, Бакай карыя әлдин өкүлдерүнүн образы катарында берилген. Жоо келсе айбыкпаган, ант-шертке бекем турган азаматты, улутуна караастан Семетей сүйөт. Алмамбеттин уулу Күлчорону ал, анын кытай экендигин бөлүштүрбөстөн, бир туугандай сыйлайт. Күлчоро—Семетейдин таянычы. Семетей үчүн ал окко учуп, сууга агуудан да кайра тартпайт. Ошондуктан, Күлчорону Семетей, «өөде тартсам, өбөгүм, астыма салсам, ак жолум, артымда жүрсөн, сан колум» деп сүймөнчүлүктө ызааттайт.

Күлчоро—жоо келсе, октон качлаган, сайышса, жүрөктүн үшүн алган кайраткер, эр жүрөк баатыр. Ал—жаш болсо да, чукугандай сөз айткан, жбону жеңүү үчүн түрдүү амал-айла тапкан ақылман .

Кыргыз эли—эзелтеден тынчтыкты, достукту самап келген әл. Күлчоро, Семетейлердин достуту дал ошондой турмуш чындыгы менен ши-релишип, әлдин прогрессивдүү ой-тилегинии айкын ачык көрүнүшүнөн тулган достук.

Әл тагдырын ойлоодо Семетей менен Конурбайлар бир-бирине карама-каршы коюлган контрасттық образдар. Семетейге оқшоп ата-баба-

ларды басынтып келген агрессорлорго каршы күрөшпөстөн Конурбай бүткүл элге каршылашып күрөшөт. Ал кандай болбосун бүткүл кыргыз эллиң коркутуп, өч алыш, багынтууга аракет кылган жоо. Эл өзүнө каршы камынган жоону, ач карышкыр, жырткыч айбанга салыштырып, түрунүн сууктугун көрсөтүү әркылуу анын ичинин шумдуктай чаардыгын, зулумдугун ачкан. Бирок, мындан манасчы кытай, калмак улуттарынын баатырларын өтө шүмүрөйтүп, адилетсиздикте сүрөттөгөн экен деген пикир болууга мүмкүн эмес. Анын тескерисинче, манасчы эки элдин баатырларына өтө калыс-мамиле кылып, өз түшүнүгүнө жараша баа берип, чындыкка ылайык көрсөткөн. Маселен, Конурбайды ашкан зулум, кан соргуч катарында көрсөтсө, Карагулду ааламда жок шер, мыкты адис, баатыр кылып сүрөттөйт. Кытай же калмак элдеринин баатырлары согушпай турган мезгилде ашкан өнөрпоз, билимдүү, маданияттуу элдин өкүлдөрү катарында жогору бааланып сүрөттөлгөн. Ал эми жекеме-жеке күрөшүү мезгилде ал баатырлар, турмуш көрүнүшүнө жараша, ырайымсыз, баш кесер каракчылар катарында көрсөтүлгөн.

Ал эми Семетей болсо, жоого каршы аттанганда «бир колу миң киши-геле татыган» алл. Казак, ойрот, монгол жана башка элдердин эпосторундатыдай эле, «Семетейде» да негизги баатырдын Тайбуурулдай аты, Акшумкардай кушу, Кумайыктай тайганы кошо сүрөттөлөт. Алардын адамдыкындай ақылы да бар. Алар келечекте болор ишти алдын ала билишет. Семетейди түрдүү алакеттерден күткарып да алышат. Ошондуктан, алардын күчү менен Семетей жалгыз болсо да, «бир караса миң кишидей» көрүнет.

Семетейдин колдонгон курал-жарагы да бөтөнчө. Ал алыстагыны жакын көрсөткөн «жоону көздөп салдырган, жоодон кабар алдырган» жабдык. Ошентип, Семетей баатырдын образы мифологиялык көрүнүштөр менен да толукталган. Алар Семетейдин образынын элдик маанисин дагы терең ачат, анткени «...мифология табийгаттын кубулуштарынын, табийгатка каршы күрөштүн, социалдык турмуштун көркөмдүк менен кенири жалпыланган таасири болуп өсептелет».¹ (М. Горький).

«Семетей» поэмасындагы окуялар феодалдык түзүлүштө уруулар арасындагы әр түрдүү уруучулук—феодалдык мамилелердин көрүнүшү болуп, ошолордун изин аздыр-көптүр сактап калган болуу керек. Семетейди жолдон чыгарып, өлүмгө дуушар кылган Үмөтөй, Кыяс, Канчоролордун күрөштөрү өз уруусунун кызыгы, же болбосо, өз урук-жаатынын максаты үчүн болуп келген согуштардын ачык-айкын көрүнүшү десек, жаңылышласбыз.

Поэманын акырында Семетей каза болот. Семетей эл сүйгөн баатыр болгондуктан, эл аны өлтүргүсү келбейт, ошондуктан катуу кыргын мэзгилинде Семетейдин сөөгү «кайып» болуп, жоголот. Ал эл башына түшкөн

¹ М. Горький, Макалалар жана памфилеттер. Фр. 1951, 199-бет.

бор кайтылардын бирине айланат. Анын Күмайык тайгани улуп, Акшум-  
кары байлоого токтобой, «саңор жұнұн тытқылаап, канагын күүлөп»,  
«мұрұсун жерге какқылаап, канатын жерге чапқылаап», «аса» күтүшөт.  
Андай сүрөттөлүш — баатырдың күрөшү элте дем берип, анын патриот-  
тук демилгесин козгоп, дайыма әлдин жүргөндө жашайт, эл сүйгөн баа-  
тыр өлбөйт деген сыйктуу оптимисттик бийик идеяны даңазалоодон туул-  
ган сүрөттөлүш. Семетейдин образы бекеринен андайча жогору бааланган  
эмес. Адабият өзүнүн мазмұуну боюнча турмуштагы тарыхый окуялардын  
образдуу көрүнүшү болгондуктан, Семетейдин образында да ошондой тур-  
муштук окуялар чагылдырылган. Андан әлдин түшүнүгү боюнча әлди  
башқаруучу баатыр кандай болууга тийиш экендигин айкындоочу тилек,  
әлдик идеал көрүнүп турат. Поэзия образ түрүндө ойлонуу болуп эсеп-  
телгендиктен, әлдин поэзиясы, анын аң-сезими болуп саналат—деп В. Г.  
Белинский бекеринен мүнөздөгөн эмес. Ошондой эле «Семетей» поэмасы  
да—әлдин өз әркиндиги, көз каранды эместиги үчүн болгон күрөшү же-  
нүндөгү ой-пикири, идеалынын образдуу көркөм көрүнүшү.

\* \* \*

«Семетей» поэмасынын экинчи сюжеттик өзөгүн лирикалык тема  
әзлөйт. Согуш темасы андан бир аз орун алса да, турмушта кездешүүчү  
махабат мамилелери поэмадан орчундуу орун әзлөйт десек жаңылышпай-  
быз. Сүйүү мамилелери да Семетейдін тегерегинде чечилген. Семетей менен  
Айчүрөк табиғы кубулуштан эле бириң ылайык жааралган  
жарлар деген ой берилгендиктен, ата салты боюнча жана тунук махабат-  
тын негизинде үйлөнүш проблемасы поэмада оригиналдуу чечилген. Биз  
аины мындан көрөбүз: Семетей али төрөлө әлкете эле Акункан менен Ма-  
наас бел куда болушат. Демек, негизги баатыр Семетей сырт жагынан алып  
караганда салт боюнча үйлөнөт; Айчүрөк — анын «кудай кошкон» жары.  
Бирок, Манастын өлүмү, Семетейдин Букарга тентип кетиши анын бал-  
тыр эти толо әлкете Шатемир кан аны Чачыкейге үйлөндүре көштүн  
себеби болуп турат. Чачыкейге үйлөнүш кокус окуя болгондуктан, ал  
поэманын негизги түйүнүн әзлебейт.

Семетей менен Айчүрөктүн лирикалык мамилелерин манасчы Чынко-  
жолордун Семетейге каршы күрөш ачкан мезгилиниң тартып көрсөтө баш-  
тайт. Ал поэманын сюжетин чиелештирип турган каарман — Айчүрөк.  
Айчүрөк баатырдың жүрөгүн опколжуутуп, кирсиз махабатка арзырылыш  
жар катары мүнөздөлгөндүктөн, башка кыздардан отө эле бөтөнчөлөнүп  
турат.

Айчүрөк—көргөн жанды суктандырган, пендеде жок, «мандаиды жа-  
рык бото көз, моймолжуган шириң сөздүү» сулуу кыз. Айчүрөктүн порт-  
ретин манасчы натуралдык чарба менен тиричилик еткөргөн әлдин тил  
байлыгын колдонуп, ошол кезде жогору бааланган көркөм салыштыруу-

лар аркылуу сүрөттөгөн. Анын көзү «ботонун көзүндөй жайнап», шынкый-ган келбеттүү, бою «ак кочкордой данкайып, ак маралдай шаңкайып», кыздардан башкача көрүнөт. Чүрөктүн «жылаажындай дабышы жез комуздай шанк этип», акыл-есин, назик мунөзүн өзүнөн-өзү эле айырмалап турат. Акылы менен келбети ошондой төп келишкен Чүрөк ар кимдин тапкан олжосу болгусу келбейт. Эз ыктыяры боянча сүйгөн жигиттин жары болууну каалайт. «Айчүрөктү бербесен, чаап алам элини, кетиремин алыңды», деп карышкырдай күркүрөгөн Толтойду анын карагысы да жок. Бирок, шагын олдоксон сындырып, эселең жанды өзүнө жана элине душман қылууну каалабайт. Душманын акыл-айла менен багындырып да, женип да ала билген акылман кыз. Элине булгун салып каптап келген Чынкожо, Толтойлорду 40 күнгө чейин тойго камынууга токtotot да, ошол аралыктан пайдаланып, өз көңүлүнө татырлык эр азаматты издең табуу үчүн, Аккуу «кебин кийинип», жолго чыгат.

Айчүрөктүн образы—коомдук, социалдык турмуштан укук ала албай келген замандардагы кыргыз кыздарынын прогрессивдүү күрөштөрүнүн, умут-мүдөөлөрүнүн, каял-фантазияларынын жыйынтыгы катарында пайда болгон образ. Ал өз төчин табуу үчүн ак куу «кебин кийип», кулак угуп, көз көрбөгөн жердин баарына учуп барып, алптардын бирин койбой сыйнап етөт да, Семетейди жактырып, ашык болот. Ата салтын сактоо—Айчүрөк үчүн сырткы шылтоо, негизгиси—сүйгөн тенин издең табуу. Демек, ал өз эрки боянча үй-бүлө курууда эркектерге тенденция болууку көздөгөн кыз. Бул максатты жүзөөгө ашыруу үчүн Айчүрөк түрдүү оор кайгыларды көтөрүүгө мажбур болот, Чачыкейге да жалынып барат. Өзү издең жүрүп әрге тийди деген сыйктуу аялдын баркын «кемсингүүчү» ушактан жана өз заманасындагы салтка келишпеген жоруктан алыс болуш үчүн, ал түрдүү амал-айланы колдонуп. Семетейди өзүн издеөгө мажбур кылат. Ошентип, Айчүрөктүн образы кыргыз кыздарынын турмуштун түпкүрүндө чөгүп келген мезгилде ага каршылык жасап, адамдын керт башынын эркиндиги үчүн күрөшкөн жаштардын, кыргыз кыздарынын унуттулгус образы. Айчүрөктүн образынын тарбиялык мааниси—анын элдик мунөзүндө.

Чачыкейдин образы Айчүрөктүн образына каршы коюлган. Чачыкей—өзүнүн адамдык сапатын басынтиоо үчүн күрөшкөн аялдын образы. Ал суулук келбети, акылмандыгы, чечендиги жагынан өзүнөн жогору турган Айчүрөкту көрүп, ач көздүк менен суктанат да, кандай гана болбосун Семетейге Чүрөкту алдырбоонун аракетине етүп, түрдүү амалды колдонот. Ошону менен катар, Чачыкейдин образына бир эрдин экинчи, же үчүнчү аялы болуп, өз күнүлөштөрүнүн «женишине» кызғанган эгоист, үй-бүлө турмушунда өз баркын сактал калуу максатында колунан келгенин аябаган кыргыз аялдарынын бир катарынын мунөздөрү топтолгон.

Ошентип, поэма адамгерчилгىктик сапаттагы киргили жок таза сүйүүнү даңазалайт. Белгисиз жерден учуп келип, «сыр» көрсөткөн кереметтүү

кыздын кабарын уккандан тартып Семетейдин тынчы кетет. Ат арытып издең Чүрөктү табат. Бирин-бири көрөр замат сүйүп калышат. Ал экөөнүн сүйүшү—сырткы келбет, сымбаты менен ички ақыл-эс, адамдык сымбаты жагынаң бир-бирине төп келишкен баатыр жигит, ақылман кыздын сүйүшү. Ал экөөнүн турмуш курушу да бөтөнчө. Салт боюнча күйөө—күйөө-лөп келгендө колукту болуучу кыз күйөнүн алдынаң тосуп чыкпайт. А Айчүрөк болсо бир-бириниң күчүн сынашкан тендеш баатыр катарында Семетейди шаан-шөкөттүү күтүп, алдынаң тосуп чыгат. Нечен сыноолор-дон өтүп, Семетейдин жары болгондон тартып, Айчүрөк Семетейдин жоогто чыкса жолдошу, үйдө болгондо кенештеши, элин күтүп алчу билерманы, кезегинде жароокер назик жары, кезегинде эр жүрөк баатыр курбалы болуп чыга келет.

Ошентип, Европа элдеринин бизге белгилүү «Ромео жана Джулєтта», Чыгыштын «Лейли жана Мажнун», «Фархад жана Шириң» сыйктуу дүйнөлүк мааниси бар адабий эстеликтеринде лирикалык мамилелердин сүрөттөлүшүндөй эле, «Семетей» поэмасында, жазма адабияттын формасындаи эмес, оозеки адабиятка жараша ык, форма аркылуу өткөн замандагы кыргыз жаштарының үй-бүлө жөнүндөгү прогрессивдик ой-тилеги, тунук махабаты жөнүндөгү көз караштары өзүнчө, оригиналдуу сүрөттөлгөн.

Семетей, Айчүрөктөрдүн образдары аркылуу, алардын турмуш курушунан байланыштуу өткерулгөн той-тамашалар аркылуу элдик поэма бизге өткөн замандагы эл массасынын өз ыктыяры боюнча үй-бүлө куруу укугана жетишүү үчүн күрөшүү зарылдыгын даңазалап, элдин прогрессивдүү мүдөөсүн билдирген идеяны берил, үрп-адат, салтын көркөм көрсөткөн.

«Семетей» поэмасында Каныкей сыйктуу аялдар окуяга кеңири катышып, Айчүрөктүн образын толуктап турат. Өзбек, тажик, түркмөн, казак сыйктуу Орто Азия элдеринин аялдарында кыргыз аялдары да өткөн замандарда канчалык мыкты ақылман болсо да, эркектерден төмөн саянлып келгендиги белгилүү. Орус элиниң улуу революционер-жазуучусу Н. Г. Чернышевский: аялдар табийттантан кандайча күчтүү жана өткүр ақылга жөндөмдүү болуп туулат, мына ошол ақыл коомчулук үчүн эч пайдасыз калып келди, эгерде ал ақыл турмушта пайданылган болсо, адам баласынын тарыхы он мертебе ылдамыраак алга жылар эле деп бекеринен окунгөн эмес. Кыргыз аялдарынын көпчүлүгүнүн ақыл-эси да дал Н. Г. Чернышевский мүнөздөгөндөй нечен кылымдар бою эч пайдаланылбастан, тумчуккан бойдол калып келди. Дайыма адилет, алга юсугө умтуулган эмгекчи эл аялдардын асыл сапатын, ой-никирин жогору кадырлаган. Анын ошондой прогрессивдүү мүдөөсү Каныкей, Айчүрөк сыйктуу аялдардын образында ачык көрсөтүлгөн.

Каныкей поэмада бир сырдуу, миң кырдуу. Ал кезеги келгендө на-мыской азамат, башына иш түшүп, душмандын колунда турганда ашкан амалкөй, айлакер, куу. Достун көңүлүн ачарда ак көнүл, жароокер, элпек.

Өзүнүн амалкөйлүгү, акылмандығы менен Тайторуну чаап, уулу Семетейдин сүймөнчүлүгүн әзлөйт. Семетейди орго салчу Абыке, Көбөштөрдүн жоругун алдын ала сезип, Семетейге кеңеш, акыл айткан кеңешчи. Бүт өмүрүн Семетей үчүн зарп кылган мээримдүү, камкор эне. Ал эми «Қаныкейдин жомогунда» ал колунан кеөрү төгүлгөн ишмер, өнөрпөз аял катарында да көрүнгөн. Анын образы бир жагынан, өз заманасына жараша коомдук жана үй-бүлө турмушунан кенен укук ала албаса да, табийғы акылы арқылуу чукугандай сөз тапкан кеңешчи, эркектин бириңи жардамчысы, камкор эненин образы. Экинчи жагынан, Манастын күмбөзүн казган адамдарды анын убал-сообунан коркостои туруп Қаныкей өлтүрүп салат. Буга Караганда анын образы, өткөн мезгилдердеги феодалдык деспоттордун үрп-адаттарына аргасыз байланышкан канышалардын қылым-жоругун турмуш чындыгына ылайык реалисттик планда чагылдырган, идеялык карама-каршылығы бар образ.

Ошентип, «Семетей» поэмасында сүрөттөлгөн аялдар, адам баласынын төн бөлүгү болгон аял жынысынын өткөн мезгилдердеги социалдык, үй-бүлө турмушундагы ролунун жана элдии аларга көз карашынын көркөм көрүнүшү болуп әсептелет.

\* \* \*

«Семетей»— поэмасынын негизги сюжеттик өзөгүн әзлөөчү ата мекен жана лирикалық темалар этнографиялық көрүнүштөр менен да толукталған.

Кадимки жомоктордо айтылып келе жаткан ык менен манасчы Семетейдин турмушунан баштап он эки жашына чейинки қылым-жоругун балага жылуу мээрим козгоо аракетинде өтө чебер сүрөттэйт. Қыргыз элинде колдонулуп келе жаткан салт боюнча балага ат коюу, кээде балалынын өсүшүн тылел, аны башка бирөөгө убактылуу «берип» өстүрүү сыйкаттуу, түрдүү өрөлгө-жөрөлгө, ырымдар бизге өткөн турмуштун бир жаңырыгындай сезилип турат. Ошону менен биргө, той берүү алдында каярыялар менен кенешүү, чабарман жиберип эл чакыруу, конок алуу, мейман күтүү сыйкаттуу улуттук салт жана тойдо ат чабуу, сайыш-күрөш, эңишке окшогон улуттук түрдүү спорттук оюн тамашалар реалисттик сүрөттөөдө поэмадан кеңири орун алган. Ал көрүнүштөр қыргыз эли канчалык қыйынчылыктар тартса да, оюн-шоок, шайыр-тамашаны дайыма ала жүрүп, турмушка оптимисттик менен караган элдерден болгондугун дамидейт.

Қыргыз элинде илгери жыл сүрүп, жаштын эсебин чыгарган, ошондой эле күндүн жаанчыл, же ачык болушун, айдын карангы, же жарык болорун турмуш тажрыйбаларынан байкаган белгилер боюнча алдын ала болжолдоп, күндүн, айдын, жылдын санын билишип, адамдын жашын сүрүп келишкендиги «Семетейден» орун алган.

«Каныкейдин жомогунда» Манастын күмбезүндөгү сүрөттеөлөрдүн көрсөтүлүшү байыркы маданият жөнүндө аздыр-көптүр маалымат берет.

«Семетей» поэмасынын көркөмдүк каражаттары анын идеялык мазмунун толуктоого багынлырылган. Анын сюжети окуялардын улам кеңешишине, каармандардын кыймыл-аракеттерине бай, динамикалык болуп түзүлгөн. Окуя сюжетке анчалык тиешеси жок жорго сез менен башталат. Андан соң манасчы негизги окуяны сүрөттөөгө отөт. Ал эми бир окуядан экинчи окуяга өтөрдө манасчы бириңи окуяны кийинки окуядан кескин түрдө бөлүп баштайт. Мисалы:

Муну мындай таштайлы,  
Кечээ каралуу кеткен Қаныкей,  
Качып бир кеткен Семетей,  
Жесирден жомок баштайлы...

Же болбосо сүрөттөлүп жаткан окуяда Семетей, же башкалары катышпай калса, угуучулардын көдүлүн алар катышкан окуяга бөлүү үчүн да манасчы ошол ыкманы колдонот.

«Семетей» поэмасында окуяларды жайгаштыруу манасчы тарабынан түрдүү ыкмада берилген. Мында окуяны жайынча айтып отүү, бир нече кишинин пикир алмашуусу б. а. драмалык ык да кенири колдонулган. Статистикалык санап сүрөттөө учурда орун алган. Каармандардын кылыш-жоруктары, ой дүйнөсү, алардын активдүү кыймыл аракеттери аркылуу сүрөттөлгөндүктөн, кайсы гана окуяда болбосун баяндоо жана драматикалык ык колдонулуп турганын көрөбүз. Ошентип, манасчы окуяны ар тараптан кенири сүрөттөө үчүн түрдүү ыктарды колдонгон.

«Семетей» поэмасында түрдүү адамдардын тагдыры кыска эпизоддор аркылуу жомок түрүндө баяндалган. Маселен, Айчүрөк менен Қаныкейдин башынан өткөндөрү өзүнчө эле бир бүтүн ангеме, жомокко тете. Ошондой окуяларды жана каармандардын ой-дүйнөсүн ар тараптан көрсөтүү үчүн манасчы баяндоонун мемуардык формасында кенири колдонгон. Маселен, Қаныкейдин жомогунда Семетейге берилген түшүнүктөр откөн окуяны бүт эске сала баяндалат. Ал болсо сюжеттик окуянын тиги, же бу жатын толуктап отурат.

Поэмадагы каармандардын психологиялык өзгөчөлүктөрү, «ички» ой дүйнөсү алардын сүйлөгөн сездерү аркылуу көрсөтүлгөн. Поэмадан жоого каршы камынууда, же зор маселени чечүүдө айтуулуучу кенеш сезүнөн тартып, кайылуу, арман кылуу, үстөмдүк кылыш коркута сүйлөө, же көңүлүн көтөрүп жалбаруу, жалынуу сездерүнө чейин кезиктиrebиз. Қыргыз элинин оозеки поэзиясындагы түрдүү формалар ыктуу колдонулгандыктан, ақыл-насаат айтуу сезу да берилген (Бакай менен Қаныкейдин Семетейди казатка аттандыруудагы сезу ж. б.) «Семетей» поэмасында лирика маселеси кенен орун алгандыктан, анда романтикалык стиль да ишенимдүү колдонулган. Айчүрөк менен Семетей, Гүлчоро менен Калый-

ман ичтеги сыр түйүнүн чечишүү үчүн бир-бирине жалооруша карашып, кээде уялышы, кээде оюн толук айта албай, ынактыкта бүдемүк, туюк сүйлөшкөн сүйүшүү сөздөрүнө етүштөт. Ошентип, ал поэмадагы каармандардын сөздөрү алардын ой-дүйнөсүн жана сюжеттик окуялардын сырны ачуу үчүн колдонулган.

«Семетейдин» ыр түзүлүшү кыргыз элинин көпчулук оозеки чыгармаларынын ыр түзүлүшүндөй эле, муун түзүлүшүндө курулган. Ал поэма езүнчө обон менен ырдалып аткарылгандыктан, ырдоого жеңил, уйкаштырууга шар болсун үчүн, көбүнчө 7—8 муундан түзүлтөн. Айрым бир эпизоддордо он бир муундагы ыр да кезигет. «Семетейдеги» ырлар түзүлүшү жагынан бүткүл «Манас» трилогиясынын ыр түзүлүшүндөй эле, кыргыздын оозеки ырларынын сырткы формалык түзүлүшүне окшоп, ар түрдүү ыкта уйкашкан. Биз андан кайчы, аксак, эркин, эгиз, аттама, тулаш, шыдым уйкаштыктарда түзүлгөн строфаларды кездештиребиз.

«Манас» трилогиясында «редиф» кенири колдонулуп, окуялардын жана каармандардын эмоционалдык мүнөзүн толуктап турат. Булардан башка да, кыргыздын поэмасына мүнөздүү бирдей сөз менен уйкашып, созулуп кеткен тираддар, б. а. «желдирме» ырлар кездешет. Маселен:

Бекер карап турбады,  
Берен Манас кекжалды  
Чачылганын жыйнады,  
Үэүлгөнүн улады,  
Сайып жүрүп бак кылды.  
Салып жүрүп там кылды,  
Сандыргалуу Манасты,  
Аалам журтка кан кылды,  
Калдай башын туу кылды,  
Катын башын өр кылды...

Ырдын ички маанисин толуктап, байытып, эмоционалдык күчүн жогорулаттуучу параллелизмдер, улам күч алып кайталап турган строфалык параллелизм, табыйгаттын кубулуштарына тенештируучу параллелизмдер «Семетей» поэмасынын көркөмдүгүн байыткан.

Сүрөттөлүп жаткан окуядагы негизги ойго жандама болуп, анын көркөмдүк сапатын арттырып, негизги затты, ойду элестетүүчү эпитеттер жана кыргыз элинин турмуш көрүнүшүнен алып, реалисттик планда салыштырган салыштыруулар ал поэмалын көркөмдүк маанисин толуктаган. Кыргыз элинин өлчөмсүз бай оозеки поэзиясындагы жоктоо, керээз, арман, кошок, коштошу, макал-лакап сыйктуу түрдүү майда жанр формалары кенен орун алган.

Кыргыз элинин демократ акыны Токтогул Сатылгановдун Сибирге айдалып бара жатканда түзгөн «Кош, элим!», «Кош, апаке!» сыйктуу элдик ырларга айланып кеткен коштошуулары Каныкейдин «Талас менен коштошуусуна» ык—форма жагынан үндөшкөн. Ал «коштошуу» элдин

саясий, экономикалык жактан көз каранды, эркисиз болгон турмушунун жаңырыгы катарында туруп, жалгыз адамдын көрт башынын кайғылуу абалын көрсөтүү менен, адилетсиз заманды ого бетер эске салат. Манас өлгөндөн кийин кысымчылыктарга байланыштуу Каныкей бирге журтөн элден, сүйгөн мекенинен аргасыздан ажыраганына чексиз кайғырып, өмүрүнүн бактылуу күндөрү өткөн эл-жери менен коштошот. Ал коштошуу элдик коштошуу, арман ырларынын формасында түзүлгөн.

Өсүп өнгөн кең Талас,  
Элия менен аман бол!  
Саймалангай кең өзөн,  
Жерин менен аман бол!  
Мунга толгон кан Бакай,  
Чалыц менен аман бол!  
Келенкер чаңпак, боз улан,  
Жарың менен аман бол!

Адамдын жакшы сапатын кулк-мунәзүнүн, коомдук-социалдык турмушуна көз карашын, жакшы жүрүм-турумун улгу катары жайылтуу максатында адамдын эмоционалдык талабына жараша айтылыш келген кыргыз оозеки эл адабиятындагы санат-насият ырлары да, «Манас» эпосундагыдай эле, «Семетей» поэмасынын ыр системасына киргөн. Алар окуянын идеялық, кооздук, эмоционалдык маанисин күчетүүгө себепчи болгон. Маселен:

Туллар аттын жакшысы  
Түз жүктөсө, жоорубас,  
Азаматтын жакшысы  
Күлдүктан көөнү оорубас.  
Үргаачынын мыктуусу  
Отко жакса, күл болбайт,  
Олжого кетсе, күн болбайт.

деген сыйктуу сүрөттөөлөрдү кезиктиreibиз.

«Семетей» поэтикалых көркөмдөө каражаттарына анын лексикасы да кирет. Бул поэма негизинен көпчүлүк массага түшүнүктүү, азыр колдонулуп, жазылып келе жаткан элдик тил менен түзүлгөн. Ошондуктан, өткөн турмуштун айрым көрүнүштөрүн башынан өткөргөн карыялардан тартып, өткөндү жомоктордон кооз жана тарыхый чыгармалардан окуп түшүнүк алган азыркы жаштарга чейин бул поэма түшүнүктүү болуп турат. Ошону менен катар, аны кылдат талдап карасак, өткөндөгү коомдук, социалдык турмуштун мезгилинде пайда болуп, азыр маанисин бир аз жоготкон терминдерди жана элибиздин өткөндөгү этнографиялык турмушунан кабар берген сөздөрдү кездештиreibиз; «үрбүс», «мөөсүлдүк» сыйктуу сөздөр, «кеме тон», «супа тон», сыйктуу кийимдердин аттары бар. Тарыхый, этнографиялык маалыматтарды берүү менен катар бул лексиканын биз үчүн өткөндү таануу жагынан мааниси зор.

Тыянактап айтканда, «Манас» трилогиясынын экинчи бөлүгү болгон «Семетей» поэмасы кыргыз элиниң нечен кылымдар бою башынан өткөртөн тарыхый, социалдык турмушун, прогрессивдүү ой-тилек, үмүт-мүдеөлөрүн, патриоттук күрөшүн жогорку пафосто, чебер көркөмдүктө сүрөттөп келгөн көркөм чыгарма. Ал элдин медициналык, улуттук үрі-адатын жана табыгый кубулушка реалисттик көз карашын чагылдырып, көркөм жыйынтыктап бизге чейин жеткирди. «...Баага арзыбаган искуство эл арасында сакталға албайт. Эл, алтын издеөөчүлөр сыйктуу, өзү талдан, он-доп олтуруп ондогон көп жылдар бою эң баалуу, гениалдуу чыгармаларды гана сактап калат»<sup>1</sup> деп М. И. Калинин мунәздөгөн. «Семетей» поэмасын ичине алган «Манас» трилогиясы—кыргыз элиниң нечен кылымдар бою ошондой укумдан-тукумуна чейин ардактап, каркыттап, сактап, өзүнчө формада өнүктүрүп келген өткөндүн көркөм мурасы.

Биз жогоруда токтолуп өткөндөй, элдик оозеки адабияттын бай формаларын кенен колдонгок «Семетей» поэмасы — кыргыз элиниң жазма поэзиясынын көркөмдүк каражаттарын ого бетер байытуучу түгөнгүс бумага.

Ушундай маанилүү чыгарманы элибиздин эстетикалык талабына ылайык жогорку пафосто, зор көркөмдүктө түзүү үчүн көп эмгек этилди. «Семетей» поэмасынын жыйнекталган вариантын негизги элдик сюжеттен алыстаттай түзүүдө беделдүү акыныбыз Аалы Токомбаев айтууга арзырылых эмгектенди. Окуучулар колубуздагы текстти өз сыйнан өткөрүп, тиешелүү баасын беришет деп ишене алабыз.

*Бұбұ Керимжанова  
Филология\_илимдеринин қандидаты,*

<sup>1</sup> M. I. Калинин, О литературе, 1929, ст. 134.



## ЖОМОК БАШЫ

Э..й! көбү төгүн, көбү чын,  
Көпчүлүктүн көөнү учүн,  
Көрүп келген киши жок,  
Көбөйткөн менен иши жок.  
Жармы төгүн, жармы чын,  
Жарапдардын көөнү учун,  
Жанында болгон киши жок,  
Жалганы менен иши жок.  
Атанаардын жомогу,  
Айттай койсок болобу!  
Уламадан уккан сөз,  
Улам бирге жуккан сөз.  
Карылардан калган сөз,  
Каттай жаттап алган сөз.  
Байыркынын калпы көп,  
Калпынан да алпы көп.  
Баш айланткан салты көп,  
Ок тиштешкен анты көп,

Антынан да манты көп.  
Байыркынын жомогу,  
Таң каларлық калкы көп!  
Айкөл тууган Манастын  
Чон атасы Каракан,  
Каракандан тараган  
Ойротто жок Орозой.  
Орозойдун тараган  
Кара мұртес Жакып кан.  
Жакып кандан жараган  
Жайдары айкөл шер Манас  
Көз ачкандан көргөнү,  
Қек жалын чачкан тай талаш,  
Киндик каннын жууган жер,—  
Алтай деген жер экен.  
Арка болуп турган эл,—  
Атпай кыргыз эл экен.  
Жашаган жери кен Талас.  
Эр Манастан жараган,  
Кылымдан чыккан кырааны,  
Кыргыздардын тынары,  
Бир уянын жалгызы,—  
Сермешкендин карғышы,—  
Бала жолборс Семетей  
Балбанга түшчүү немедей,  
Баатыр Манас башында,  
Қекөтөйдүн ашында,  
Баатырлардын бириккен,  
Жүрөгүнөн жараган,  
Азап көргөн элиниң  
Тилегинен жараган.  
Кара калмак, манжуунун  
Катасынан бүткөн дейт.  
Пайгамбардай Кошойдун  
Батасынан бүткөн дейт.  
Қек жал Манас айкөлдөй  
Атасынан бүткөн дейт.  
Туягы жок Манаска  
Кайыбынан бүткөн дейт.  
Кан Манастын ақылман  
Зайыбынан бүткөн дейт.  
Айланчыктап арбактар,  
Азиз кылыш кеткен дейт.

Балтыр бешик кезинде,  
Атасы Манас өлгөндө,  
Калдайып жаткан калын эл  
Кайғырып туруп көмгөндө,  
Чыйбыт, Кочкор—эки арам,  
Адыбай, Қөлбай—төрт арам,  
Абыке, Қебөш—алты арам  
Калдайган калың байлыкты  
Камчыга ченеп бөлгөндө,  
Каралуу калган Каныкей  
Көрбөгөндү көргөн дейт.  
Жетим калган Семетей  
Кордук менен зордукка  
Жаштыгынан көнгөн дейт.  
Букардын каны Темир кан  
Таятасы болгон дейт.  
Таятанын колунда·  
«Чоң атам» деп Семетей  
Он экиге толгон дейт.  
Атасынын ордуна  
Ошол кезде Семетей  
Айланып кайта конгон дейт.  
Сары таз атын өчүрүп,  
Сары кан атка көчүрүп,  
Көмүрчү тазды кан кылып,  
Атагын элге даң кылып,  
Бала төрө Семетей  
Элине тутка болгон дейт.  
Ошол күндөн ушул күн,  
Теккен кумдай күн өттү;  
Түгөнбөс нечен түн өттү;  
Эсеп жеткис жыл өттү;  
Сай ташындај жан өттү;  
Санаттагы кан өттү;  
Сыр найзaluу эр өттү;  
Санжыргалуу шер өттү.  
Аты калып, наркы жок,  
Эчен түрлүү эл өттү.  
Ошол күндөн ушул күн,  
Коо бузулуп сай болду,  
Асты-устүнө айланып,  
Сай бузулуп, тоо болду.  
Тоо бузулуп, коо болду,

Калдайып жаткан бул жердин  
Кайсы жери соо болду?!

Ошол күндөн ушул күн,  
Дениз курғап чөл болду,  
Чөл бузулуп көл болду,  
Түз бузулуп, төр болду.  
Чокусу көктү тиреген  
Зоо бузулуп, саз болду.  
Жер бетинде элдерден  
Көп чайлалып, аз болду.  
Алысындаپ ар жерден  
Аз көбәйүп, баш болду.  
Кулак угуп көрбөгөн  
Жапан чөлгө эл бүттү.  
Каз-өрдөгү ойногон  
Какыр жерге көл бүттү.  
Ошол күндөн, ушул күн  
Түтөп өскөн жомокко  
Биздин кулак укпаган  
Ыр кошулуп, ыр кетти,  
Чыр кошулуп, чыр кетти.  
Манас менен Семетей,  
Жазып калган эмедей,  
Алысындан көп болуп,  
Аттай журтка эп болуп,  
Унтулбай бул жетти.  
Кажыбаган әрлери  
Калың әлге бел экен.  
Качаң болсо, бул жомок  
Кайрат берер инеме экен.  
Кыйла кылым өтсө да  
Калк баатырын жомоктоп,  
Қарыбасы эп экен!..  
Муну мындаі таштайлык,  
Аллас уруп шашпайлык,  
Баатырдын уулу Семендин  
Тарыхынан баштайлык.





## ҚАНЫҚЕЙДИН ҚӨБӨШ ҚАНДАН ЧАБЫЛГАНЫ

K

өпкөн Қәбөш кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Кулак салғын, Абыке,  
Қанықейди өзүңө  
Алып берем»—деп айтат.  
Чоролорго кеп айтат,  
«Чогулуп уккун,—деп айтат.—  
Абалдан адам өлүүчү,  
Кайгыны калкы көрүүчү,  
Калкка кенеш кылуучу,  
Жесири калса агадан,  
Женесин кайни алуучу.  
Агадан калган чоросун,  
Айтканымдай болосун.  
Өлсө Манас, өзү өлдү,  
Сөзү калды, өлгөн жок.  
Абыкеге Қаныкей  
Эмдигиче көнгөн жок»—  
Деп ошентип калганда,

Абыке туруп кеп айтат:  
«Мен албаймын,—деп айтат,—  
Энедей болуп калыптыр,  
Элик сут берген»,—деп айтат.  
Қәбөш анда кеп айтат:  
«Салпаяк акмак!—деп айтат,—  
Сен албасан, мен алам,  
Садага кеткин катындан,  
Же болбосо ит болбой,  
Чыкпагын айткан ақылдан!  
Бакай билсе, бузбайбы,  
Чалды шайтан кыспайбы?  
Агасынын катыннын  
Иниси жерге таштайбы?!  
Бирдеме десе чал Бакай,  
Жегенин кайта куспайбы?!  
Бакайдан башка баарыңар  
Баш кошуп кенеш кургула.  
Абыкеге кашкейду,

Алып берил тынгыла!  
Иштемек чором, өзүндөн,  
Илесин тапмак өзүмдөн.  
Манастан калган кырк чоро,  
Өзүмө чоро болосун!  
Өзөндүү салкын жайлого  
Өзүкчө бийлеп коносун!  
Айкөлүн Манас башында  
Өлбөгендөй болосун!  
Бийлеймин десен, эл мына,  
Аттай элди башкарған  
Абыке, Көбөш—мен мына!  
Кааласаң, кара, жан мына!  
Калың элди башкарған  
Кадырлуу Көбөш кан мына!  
Көбөш менен Абыке  
Шер Манастын ииниси.  
Калдайған калың калкындан  
Башка деп айтчу кимиси?!  
Көбөштү тууган Бакдөөлөт,  
Манасты тууган Чыйырды,  
Бул карабет Қаныкей  
Қаяктан тапкан кыйырды!?  
Қөпкөндүктөн Қаныкей,  
Қөргөнү жүрөт кыйынды.  
Чоролор сөзгө канғыла,  
Кашкейден кабар алғыла!  
Карабет кандай кеп айтат,  
Сөзүнөн чалғын салғыла!  
Қыргыл чал менен Тазбаймат,  
Экөөнөр бирдей барғыла!  
Желикпесин жөнү жок,  
Кандай да болсо жесирдин  
Убадасын алғыла!»  
Деп, ошентип, кер Көбөш  
Аябай сөздү бек айтат:  
«Тийбес болсо долуну,  
Талап алам»,—деп айтат.

Ошондо Қыргыл кеп айтат,  
Кеп айтканда эп айтат:  
«Ойлонгула шашпастан,  
Опсуз болор,— деп айтат.—

Атсыз келдик бир чоро;  
Атсыз келген чорого  
Аркар аяк, жез билек  
Атты Манас мингизди.  
Тонсуз келген бир чоро;  
Тонсуз келген чорого  
Жакасы алтын, жеци жез,  
Кош бадана, торгой көз,  
Келеме қериш, кен күрмө,—  
Тон мыктысын кийгизди.  
Катынсыз келген бир чоро;  
Катынсыз келген чорого  
Оймок ооз, бото көз.  
Ойкуштаган жал-жал көз,  
Қырмызы кейнөк, найча бел,  
Қылактаган сулууну  
Алып берди зор Манас.  
Үйсүз келдик бир чоро;  
Үйсүз келген чорого  
Керегенин кашаты  
Темир менен тээктуү,  
Жабык башы саймалуу,  
Алты эли кундуз жээктуү,  
Боочуусунун баарысын  
Чылк жибектен чалдырган,  
Борумдал ордо салдырган  
Ордо берди шер Манас.  
Малсыз келдик бир чоро;  
Малсыз келген чорого  
Адырда жылкы ала баш,  
Аргымак, буудан аралаш,  
Бөлүп берди шер Манас.  
Үзүлгөндү улады,  
Чачылганды жыйнады.  
Өчкөн отту тамызды,  
Өлгөндөрдү тиргизди.  
Берен Манас—Көк жалдын  
Этегин карман эр болдук,  
Эр уулу менен тен болдук.  
Жүргөн жерден чаң чыкты,  
Үнүбүздөн жан чыкты.  
Тузу оор Манастын  
Тузу бизди урбайбы?

Арбагы күчтүү Манастын  
Арбагы бизди урбайбы!?  
Тузу ачуу Манастын  
Тузуна кантип сиебиз?  
Арбагы бийик Манастын  
Айлына кантип киребиз!?  
Артында жалгыз бала бар,  
Ага кантип тиебиз!?  
Кабылан Манас каныңдын  
Арбагы карап турганда,  
Ордого кантип киребиз!».

Ошондо Кебөш дүпүлдөп,  
Кирген суудай күпүлдөп:  
«Качан да болсо кырк чоро  
Кызырдуу Манас шерим»—деп,  
Кыйкырасың «эрим»—деп...  
Албасаңар тилимди.  
Келди өлөр жериң!—деп.  
Кыргыл чал менен Тазбаймат,  
Азыр экөөң баراسын,  
Бейбак долу Қаныкей,  
Бейбактан кабар аласын!».  
Деп ошентип калганды,  
Канынаң бүйрук алганды,  
Кыргыл чалын канетсин,  
Айбалта белге алды эми,  
Тайманбаган Байматты  
Жолдош кылып алды эми.  
Кан Манастын ордого  
Салып жетип барды эми.  
Эки чоро элендеп,  
Айттар сөзүн белендеп,  
Каныштын барды кашына.  
Замана түшүп зарланган  
Каныкейдин башына.  
Адам чыдан тургусуз  
Көздөн аккан жашына:  
«Чоролор бекер келбайт,— деп,—  
Он сөз айтып бербайт,—деп,—  
Чородон суук сөз укса,  
Каныкей кантип өлбөйт» — деп,  
Озунуп сөздү сурады,

Окторулган Кыргыл чал  
Ойлонуп карап турбады:  
«Жамандык кантип санайын,  
Сал кулагың, кеп айтам,  
Өргө салбай көөнүңдү,  
Өзүңө жаккан эп айтам.  
Эркебиз айым — Қаныкей,  
Эркектин сөзүн алып жур,  
Эч болбосо, ойлонуп,  
Кулагыңа салып жур.  
Өлгөндөр кара көрдө бар,  
Өрнөк, нуска әлде бар,  
Жетимдик арман менде бар,  
Жесирдик арман сенде бар.  
Эр Манастан айрылып,  
Кайтырган калың әлде бар.  
Кабыландан айрылып,  
Қаныкей сендей жесир бар;  
Арамга тийбейм дегенсип,  
Айта турган бешин бар.  
Эр жеткенче Семетей  
Эрге тиер кезин бар.

«Кайнице «тийбейм» дегенин,—  
Қаныке, сенде кесир бар.  
Ургачалык кылбагын!  
Биз айтпасак ким айтат:  
Абыке эстүү бала экен,  
Жалгыз балаң жетимге  
Арка болчу жан экен.  
Бакдөөлөт тууду дебесен,  
Манаска жакың бар экен.  
«Арам» деп аны кордобо,  
Абыке сага ак экен.  
Абыкеге көөнүң жок,  
Қаныкей сенин өзүнде  
Мындан башка өөнүн жок.  
Өлгөндөң жесир калуучу,  
Өрнөктүү жолго салуучу.  
«Өз жесирим алам» деп,  
Кайниси каалап алуучу.  
Кайниси каалап турганда,  
Каралуу катын, жаш балдар

Качканда кайда баруучу?!  
 Жактырбай койбо сөзүмдү,  
 Жаман көрбө өзүмдү.  
 Биз айтпасак, ким айтат,  
 Айтканы келдик өзүнө.  
 Кашкайлұгүң карматып,  
 Каршылық қылба сөзүмө!  
 Атпай элим эп қылды,  
 Айткан сөзгө киресин,  
 Адамдын жайын билесин,  
 Абыкеге тиесин,  
 Айткан сөзгө көнөсүн,  
 Анык жооп бересин!  
 Тийбеймин деген сөз чыкса,  
 Чынын айтып коюң,  
 Қан Қебөштөн өлөсүн.  
 Өлбөсөн да Қаныкей,  
 Қөргүлүктү қөрөсүн.  
 Темир кандын шаарына  
 Анык болот жөнөшүн.  
 Инисин «алып калам» дейт,  
 Ал өзүмдүн балам—дейт.  
 Тил албаса бул жесир,  
 Айдал жолғо салам—дейт,  
 Қаның буйруп турганда,  
 Уклай койчу сен эмес,  
 Өр сүйлөгөн сөзүңө,  
 Ықтай койчу мен эмес.  
 Ачык айтып, ак сүйлөп  
 Убаданды бересин,  
 Убаданды бербесөн,  
 Айткан сөзгө көнбөсөн,  
 Өмүрүндө қөрөгөн,  
 Қөргүлүктү қөрөсүн!».

Ушул сөздү укканда,  
 Қаныкей карал турбады,  
 Чындан жаны кашайып,  
 Чымындаі сабыр қылбады.  
 Тузум урган иттердин  
 Айтып турған кебин көр!  
 Атпай қыргыз айтат деп,  
 Қылып қөргөн эбин көр!

«Кан Қебөш кармал соёт»—деп,  
 Кара күчкө демин көр!  
 Тамтығы жок экөөнүн,  
 Таап келген эрин көр!  
 Таалайы жок бейбакты  
 Тапшыра турган жерин көр!  
 Арачы болуп сөз айттар  
 Экөөндең башка әл жокпу?  
 Карабет болуп эри өлгөн  
 Қалқында мендей кем жокпу?!

Асылымдын өлгөнү  
 Қырк құнгө азыр толо элек,  
 Қыстоого салып турғандай,  
 Катын алып тунғандай,  
 Қанкор Манас көк жалдын  
 Каадалап ашын бере элек.  
 Мен карабет шордууйун  
 Башынан кара түшө элек.  
 Айткан сөздү биле элек  
 Артында калған жетимин,  
 Сүйлөп сөзгө кире элек.  
 Ай караңғы болгондо,  
 Түн ушундай экен го!  
 Айкөлдүн көзү өткөндө,  
 Құн ушундай экен го!...  
 Қырктын башы Қыргыл чал,  
 Ақылман тууган эр элең,  
 Арага келчүү сен белен?!

Үурдап алчу катын жок,  
 Урушпай чапчуу баатыр жок.  
 Элге сөзүн эт қылбай,  
 Бул эки арамда акыл жок.  
 Баркыма жетпейт, тийбеймин,  
 Баатыр да болсо, сүйбеймүн!  
 Чамам келсе, тийбеймин,  
 Чаркым келсе, сүйбеймүн!  
 Манастын тузу урган кул,  
 Сен жүргөн жолго кирбеймии.  
 Баркы жок акмак сен турсун,  
 Манасты сайган кол ушул;  
 Чамасы чак сен турсун,  
 Төрөмдү сайган кол ушул.  
 Мен карабет Қаныкей,

Тартынбаймын өлгөндөн,  
Уялсанчы, эки акмак,  
Арачыга келгендөн!

«Мен Қаныкей кашка,—деп,—  
Чоролор оюн башка,—деп,—  
Баатыр болсоң качпа,— деп,—  
Катындан качып шашпа,— деп,—  
Ак албарстан кылдырган,  
Қанжарым батат ташка,— деп,—  
Эки акмак сени соёон,  
Сойбай кантип көёун...».  
Болоттон соккон ак канжар,  
Кармай жалып сабынаң,  
Сымбатын бузуп күмсарып,  
Сууруп алып кабынаң,  
Кыябына келтирип,  
Уруп калды Қаныкей.  
Тазбайматтын далысын,  
Сиүп өттү Актинте,  
Айдалынын кечирип  
Союп өттү Актинте.  
Тазбаймат менен Қыргыл чал  
Чакчелекей чаң болду.  
Кызыл-ала кан болду.  
Суркызыл менен Кертелки  
Баскан сайын жорголоп,  
Далысынан аккан кан,  
Тердигинен шорголоп,  
Чочуганда эрдик жок,  
Чоюлганда кеңдик жок.  
Қаныкей канжар урганда,  
Эки чоро элендеп,  
Качып калды тендиқ жок.

Чоролор качты турбастан,  
Аттып башын бурбастан,  
Жакып менен Қебөшкө  
«Тақ ушундай кылды...»—деп,  
Айтып өттү бир баштан.  
Чородон мындај кеп угуп,  
«Арам» деп айтты деп угуп,  
Кара мұртөс кан Жакып

Құрпұлләдөу дем уруп:  
«Қанчыкты барып сойгула,  
Кара көзүн ойгула!  
Жаш жетимден айрып,  
Жалғыз кылып койгула!  
Келгендерден кеп уктум,  
«Алты мин жамбы, мин кундуз,  
Парага Бакай жеп алып,  
Текеченин Ормонбек,  
Ормонбектей канына  
Долуну качырып берет» — деп  
уктум.

Анық балам Қебөшүм,  
Адал балам Абыкем!  
Уяты жок шерменде  
Келтирди жандын намысын.  
«Арам» деп жесир айткандай,  
Арам Қебөш сен эмес!  
Баласын арам дегизчү,  
Арсыз Жакып мен эмес!».

Деп ошентип калганда,  
Келке-сөзге келбестен,  
Абыке айтса көнбөстөн,  
Алактаган көр Қебөш  
Ачуусун жаңга бербестен:  
«Мен дегенин аттанғын,  
Олжо чачып беремин.  
Манастан қаңған казына  
Баарынарга белемүн.  
Барбагандын баштарын  
Кылыш менен белемүн.  
Кылчайтып үйүн көрсөтпей,  
Кызыл канын төгөмүн.  
Баштан аяқ баарың ук!  
Баарыңа тегиз айтамын.  
Кашкөйгө кылған шертиmdi  
Қантип кылбай кайтамын!  
Арка кылған жетимин  
Көкбөру кылып тартамын.  
Кашкөйдү жалғыз тентитип,  
Караансыз кылып кайтамын.  
Катындан кордук көргөн сон,

Қан болуп кантеп турамын.  
Колумдан келсе, долуга  
Кордукту мыктап қыламын!».

Ошентип Қебөш аттанды,  
Көптеген жоого чыкканып,  
Көрүнгөнгө мактанды.  
Аныктап жангы батканып,  
Алыстан душман тапканып.  
Козутуп алган кол менен,  
Аз гана эмес мол менен  
Манастын айлын чандатып,  
Басып кирди кан Қебөш  
Төрткүлгө кирчү жол менен...

Ал-аңғыча Қаныкей  
Келгендерден кеп угуп,  
«Чапмак болду» деп угуп,  
Капилет жерден күтүнүп,  
«Соо койбайт деп баламды»,  
Сарамжалын бүтүрүп.  
Келерин билип ойлонуп,  
Кейип ыйлап толгонуп.  
Баламды союп кетет—деп,  
Түбүмө чогуу жетет—деп,  
Жалгызымдан айрылсам,  
Кантеп күнүм өтөт—деп,  
Чыйырдыга кеп айтат:  
«Энеке, тыңша! — деп айтат.—  
Түгөнгөн тоонун урчукта,  
Туз болгон тоонун түмшүкта,  
Кең Акчийдин бетинде,  
Кара жолдун четинде,  
Көк жалындын коргончо  
Кагылайын энеке,  
Коргончого корголо,  
Кокустан өлүм болгончо!  
Уулундан калган ботонду,  
Энеке, бооруна бекем бассаң, дейм!  
Мелтирип жаткан кара зоо,  
Энеке, ошону көздөй качсан дейм!  
Арамдар келсе, он қылбайт,  
Энеке, жалгызынды соо қылбайт!

Энеке, Таластай боюң,  
жашырчы,  
Уулундан калган жалгызы,  
Энеке, ээнирәэк жерге  
жашырчы!  
Энеке, Кең-Колго боюн батырчы  
Көөденү жок Қебөштүн  
Кесири тийип кететко?  
Көзүндү ачып көргөндүн,  
Оозунду ачып өлкөндүн  
Ажалы минтип жететко.  
Энеке, жетиминди качырчы!  
Асылындын жалгызын  
Алдырып койсоң, жаманат!  
Энеке, менин жетимим—  
Бир өзүңө аманат!..».

Чыйырды анда мууну айтат:  
«Чынырба, балам!—деп айтат,—  
Кургурун карап турганда,  
Арамдар колун сала албайт,  
Көк жалдан калган жалгызы  
Мен боорума басканда,  
Колумдан тартып ала албайт.  
Жанымга бирөө келе албайт,  
Көзүмдү бирөө көрө албайт».  
«Карангүн, эне, не дейсин?!

Катыгүн, эне, не дейсин?  
Чыйбыт, Қочкор—эки арам,  
Адыбай, Қөлбай—төрт арам,  
Абыке, Қебөш—алты арам  
Кара көңүл қанынан  
Катуу буйрук алгандыр.  
Кан талоонду салсак деп,  
Кантеп олжо алсак деп,  
Көр Қебөшкө алдатып,  
Бөксенүн жолун чандатып,  
Калмакка каршы жүргөнсүп,  
Эси жоктор энтендеп,  
Ордону көздөй салгандыр.  
Бекип жаткан жерин жок,  
Бел байлаган белиң жок.  
Бет алганды жыгуучу,

Белгилүү Манас шерин жок!  
Откөнду айтып козгобой,  
Жашынды төгүп боздобой,  
Жалгызынды жашыргын,  
Бээ саамга мында токтобой!..».

Сексенге чыккан Чыйырды  
Моло таштай жетимди  
Бооруна қысып чыркырап,  
Болкулдап ыйлап темселеп,  
Энекен басып кетти буркурап...

Ал-аңгыча болбоду,  
Кан Көбөш келди бакырып,  
Өз атын өзү чакырып:  
«Баркымды билбейт карабет,  
Байкабайт жесир чамасын,  
Кесепеттүү канчыктын  
Талкалайын калаасын.  
Мени менең касташып,  
Тирилтип келсин Манаасын!  
Кекбөрү тартам алыш чык,  
Көзүнчө союп, баласын!  
Манаастай өзүм турганда  
Өлгөндү кантитп ойлоймун!  
Салтты бузган кашкейдүн  
Баласын сойбай койбаймун.  
Айтканга көнбөс канчыктын  
Баласын союп тойлоймун!».

Деп ошентип көр Көбөш  
Кара жаак айбалта  
Кармай калып имерди  
Каяша кылар чама жок,  
Какшап турган Канышты  
Кенчирге тартып жиберди.  
Мурдатан муну биле албай,  
Жарактап атка мине албай,  
Карууга найза ала албай,  
Арманда калган Каныкей  
Чынырыл ыйлап бүк түштү.  
Төбөсү менен тик түштү.  
«Өө» дегенде фозунан

Өжөк-өжөк кан кетти.  
Бүткөн бойдон ал кетти.  
Тилге келбей, тырп этпей,  
Жер кучактап жатканда  
Булдурсун менен эмчегин  
Тиле-тиле чапканда,  
Кебөштүн көөнү ачылып,  
Кебүгү сөздөн чачылып,  
Жазыгы жок жесирдин  
Алмадай башын аларда,  
Дангыттарга жаарда,  
Үзүктөй калпак эр Шууту—  
Манаастын жакын чоросу—  
Кармай калды Кебөшту.

«Көбөш, сен кан эмессин,  
бекерсик!  
Кан экениң чын болсо,  
Калканчы жок катындын  
Канткенде башын кесерсин?»  
Деп ошентип эр Шууту,  
Түркүн келтөн салды эми.  
Тилсиз жаткан жесирди  
Кан Көбөшкө чалтырбай,  
Жан соогалап алды эми...»

Көбөш антип турганда,  
Алты арам карал турган жок,  
Көөлдөгөн Кебөштүн  
Жардыгын жалган кылган жок.  
Булкушуп эчен эшикти,  
Таап алыш бешикти,  
Антарып ичин карабай,  
Адамбы деп санабай,  
Кимдики деп билишпей,  
Эчтеме қөзгө илишпей,  
Жабуулу турган бешикти  
Кекбөрү тартып кетишти,  
Жуукурланган арамдар  
Жесирдин белин сындырып.  
Кан Көбөшту тындырып,  
Кара буурул жылкыны...»

Жоодон тартып алғансып,  
Айдатып алды жылдырып.  
Төрт түлүктүү мал койбой,  
Төгөрөккө жан койбой,  
Соёруна мал койбой,  
Ичерине дан койбой,  
Такалуудан тай койбой,  
Тамгалуудан кой койбой,  
Калка кылар там койбой,  
Сая кылар тал койбой,  
Саап ичер мал койбой.  
Жалгыз-жарым жан койбой,  
Жанына эрмек болгондой  
Жатып ичер чал койбой,  
Жакшылык көрөр жай койбой,  
Жанаша жакын бай койбой.  
Үстүнө тигер үй койбой,  
Тамтыгын тарптай кетирип,  
Кубандырып Кебөштү,  
Кан Манастын сан дүйнө  
Талап алып жөнөштү...».

Калмактан чыккан Желденбай,  
Эр Манаска келген бай,  
«Жаш чором» деп жактырып,  
«Балам» деп жакшы көргөн бай  
Кебөшкө карап кеп айтат:  
«Кай жактан чыктын,—деп айтат,—  
Калкабыз Манас барында,  
Көр Кебөш качан жан элең?  
Абалтан кара алты арам,  
Сен ошолордун каны элең!..».

«Калмактан келип ушул кул  
Кыргызга ээлик болчубу?  
Калмакты сезгө зе кылса,  
Анда Кебөш ончубу?  
Желденбай кулду кармагын,  
Эки колун байлагын!  
Сүйрөтүп жүрүп өлтүрүп,  
Көз алдында жайлагын!..».

Ушунетип баркылдал,  
Конкаргадай каркылдал,  
Желденбайды көр Кебөш,  
Карматып алды камчылап.  
Карай албай Каныкей,  
«Желденбайлап» чыңырды,  
Көзүнүн жашы тамчылап.  
Дөөгүрсүгөн Кебөш кан  
Мойнунан байлан сүйрөтүп,  
Желденбайды өлтүрдү.  
Жанга батчу иш кылып,  
Жанга жабыр келтирди.  
Кызык олжо тапкансып,  
Кыркышканын чапкансып,  
Каныкейди какшатып,  
Калдайтып талап мал алды,  
Кызыл куйрук нар алды,  
Кызыл дилде зар алды.  
Ак ордону чечтирип,  
Аманат жандан кечтирип,  
Желмаянды чөгөрүп,  
Жез казанды көмөрүп,  
Кайчы тулга казанын  
Кайнардагы базарын  
Калтыrbай алты жөнөштү.  
Абыке менен Жакыпка  
Айдаган бойдон келишти,  
Кан Жакыптын алдында  
Үч энчи кылып олжолоп,  
«Казынаны алтын» деп,  
Кан Жакыпка беришти.  
Ак ордону зордуктап,  
Абыкеге бөлүштү.  
Кара малды алты арам  
Камчыга ченеп алышты.  
Кара буурул жылкыны,  
Ар кимиси өзүнчө  
Өрүшкө айдап салышты.  
Жоо жарагы—сегиз мүлк  
Муну да бөлүп калышты.  
«Капканга түштү түлкүм»—деп,  
Ак соот менен Акдобул

Жакып кан алды «мұлқұм»—деп,  
«Кашкейду чаап келгенге  
Жаш жайрагыр өлтөнгө,  
Жалпы калкым көргөнгө,  
Жаңыдан келди күлкүм»—деп,  
Ақолпок менен келтени,  
Ақалбарс менен наизаны,  
Алтымыш үйлүү калчаны,  
Андан башка канчаны  
Көбөш алды «мұлқұм»—деп.  
«Эми келди күлкүм»—деп,  
Бир катынга тен болбой,  
Абыке акмак, алсын,—деп,—  
Айбалта менен кылышын  
Абыке акмак, алсын,—деп,—  
Албайм десе ит чиркин,  
Өзүм алам, калсын,—деп,  
Касташкан жоосун алғансып,  
Абыдан мооку канғансып,  
Көөлдөгөн көр Көбөш  
Эрдиктен кандык алғансып,  
Олжого батты кан Көбөш  
Жоосуна чабуул салғансып.

Ошол кездे Каныкей,  
Жарагын бойго иле албай,  
Жасанып атқа мине албай,  
Дардаандап келген Кебөшкө  
Жакалашиб кире албай,  
Алты арамдын чабуулун  
Алагды болуп биле албай,  
Жекелешип чыгууга  
Актинтени ала албай,  
Атырылтып бетме-бет,  
Айгайланпайза сала албай,  
Армандуу болуп айла жок,  
Эмчегин жара чаптырды.  
Дөөгүрсүген дебетке  
Кокусунаи каптырды.  
Басайын десе, ал кетти,  
Далыдан кара кан кетти...

Бул кордукуту көргөн сон,  
Алсыздыгын билгизбей,  
Жаратына тийгизбей,  
Көзүн ачып караса,  
Кырк жылы сууга чыласа,  
Кылт этип чети онбогон,  
Сексен жыл сууга таштаса,  
Серпилип чирип койбогон  
Алтын түрдүү зор килем  
Көзүнө такыр илинбейт.  
Аккелте, Оллоп, Сырнайза  
Қайда экени билинбейт.  
Талдардын баарын сулатып,  
Тамынын баарын уратып,  
Такыр чаап алыптыр.  
Үйрүп салар үстүнө  
Кийимдин баарын алыптыр.  
Муну көрүп Каныкей,  
Обдулуп тура калды эми,  
Мунканып үндү салды эми:  
«Андышип жүргөн алты арам  
Башыма кара түн салды.  
Кыл мурутун шыйпайтып,  
Кыямат кетер чагында  
Эсилим айткан кеп эле:  
«Эри өлтөндө катынга,  
Теркүнү жакын»—деди эле.  
Душмандын көзүн тойдуруп,  
Баламдын көзүн ойдуруп,  
Бул жерде жүрүп нетейин?  
Энемди эптеп жетелеп,  
Баламды алып төтөлөп,  
Жетилгенче жетимим,  
Букарды көздөй кетейин.  
Тоодогу жылкы алабаш,  
Тобурчак, буудан аралаш,  
Томсортпой журтту күтүүчү  
Аркамда әркек бала жаш.  
Алдырып салдым иттерге,  
Айыпка мени кааласан,  
Асылым туйгун ала жат!  
Алтынды жыйған сен болдуң,  
Азабын тарткан мен болдум.

Құмұшты жыйған сен болдун,  
 Құнұн көрүп алты арам,  
 Құйутұн тартқан мен болдум.  
 «Кара-Буура, Чаткалым,  
 Кайрылып турар чама жок,  
 Кайран жерим, эсен бол!  
 Аппак қалпак, кек чепкен,  
 Коштошо албай баратсан,  
 Кайран элим, эсен бол!  
 Қызыл кейнөк, найча бел  
 Қыз балдарым, эсен бол!  
 Келенкер чаппак, кен соору!  
 Келиндерим, аман бол!  
 Кара әгінден күрүч көп,  
 Калайынан күмүш көп,  
 Боз коңдан тұлку көп  
 Бокчого жыйған мұлқұ көп  
 Кайран жер, Талас, аман бол!  
 Ак сакалын жайқаган,  
 Адамдын сырын байқаган,  
 Ариптешкен адамды  
 Алаканда чайқаган;  
 Кек сұлөсүн бөрк кийген,  
 Кек ала қалқан ойноткон,  
 Астыга салса, ак жолтой,  
 Арқага жүрсөсан колдой,  
 Капилеттен сөз тапкан,  
 Карапыда көз тапкан,  
 Қысталғанда бу жандын  
 Амалын таап берүүчү  
 Абакем Бакай мында жок.  
 Ай карангы түн экен,  
 Мендей жесир байқуштун  
 Азапты тартар күнүэкен.  
 Ай сарала ат миңген,  
 Тұлғегү жок айза алтан,  
 Жалан қылыш байланған,  
 Айкелду ажал алса да,  
 Алмамбет аяш қалсачы;  
 Алмамбет қарал турғанда  
 Бул кордукту салсачы,  
 Арамдар оғондб тұлап алсачы.  
 Тууралжын келтөн бою пас

Тулку бою кара таш,  
 Кара қалпак қыргагы  
 Жанымда қарал турсачы  
 Улак кандын Сыргагы.  
 Алышса, адамдын алы жетпеген,  
 Арстандын тиши өтпеген,  
 Узун бойлуу, кен далы,  
 Келберсип турған қырдалы,  
 Жанымда қарал турсачы  
 Эр Балтанын Чубагы.  
 Чиркин, көрүнбей кетти өзүмө  
 Ошолордун арбагы.  
 Казылған қалың орум-ай,  
 Кайнаган қалың шорум-ай!  
 Мандайымдын кайкысы,  
 Бу дагы ырысымдын тайкысы.  
 Башайы жыйдым кийизче,  
 Баатырдан қалған қырк чоро.  
 Баркымды билбейт кийинче.  
 Айкөлүмдүн барында  
 Асылды жыйдым кийизче,  
 Ақыреттик дос элек  
 Қалмышында қырк чоро  
 Алты арамга айдатып,  
 Айлымды чапты кийинче.  
 Алтыным болбой көмүрө,  
 Кичи катын балдары  
 Айлымды бузду семирсе...».

Деп, ошентип, Қаныкей  
 Атышта кийсе ок өтпөс  
 Ақолпокту таба албай,  
 Манастан қалған суп ғейкев,  
 Суп чепкени кийинип,  
 Ошого деле сүйүнүп,  
 Алмамбеттин СырбараК  
 Сырбаранды таянып,  
 Окчундай басып жай алып,  
 Талоондон қалған буюму,  
 Аз да болсо, көп болуп,  
 Кара сур өнү чөп болуп,  
 Кайраттанып бел байлад,  
 Кайгырып ыйлап, көз жайнап,

Канчалык жери жарадар,  
Кайгырып басып шор кайнап,  
Акырек эти белүнүп,  
Капталынан аккан кан,  
Этегинен төгүлүп,  
Бүлдүргө болор жип калбай  
Бүлкүлдөп үрөр ит калбай,  
Как этип учкан карга жок,  
Кук этип учкан күзгүн жок,

Кара кылар адам жок,  
Кайсал алар тамак жок,  
Кек дүнүйө тар болуп.  
Мүшкүлде турду Қаныкей  
Мундашарга зар болуп.

Муну мындай таштайлык,  
Букарды көздөй Қаныкей  
Қачканынан баштайлык.



Каныкей менен чыйырдынын семетейди  
Алып качқаны

**К**ең дүнүйө тар болуп,  
Келберсиген Каныкей  
Кемирчекке зар болуп,  
Канча жара моюнда  
Басып барат ошондо,  
Үйүрмө кырдын оюнда,  
Жаралуу бою зыркырап.  
Үшкүргөндө Каныштын  
Оозунан түтүн буркурап,  
«Алты арам көлип калат»—деп,  
Армандуу көзү жалдырап,  
Бүткөн бою шалдырап,  
Үч-Кошойду жөлөнүп,  
Бүткөн бойду баарысы,  
Капкара канга бөлөнүп,  
Басууга дарман келе албай,  
Баласы менен энесин,  
Байкүш жесир көрө албай,  
Көз бозоруп тунарып,

Дарманы кетип куланып,  
Талыгып Каныш турганда,  
Кайран энең Чыйырды  
«Коёон,— деп,— ыйымды»,  
(Көзүнүн жашы дарыя  
Далайды көргөн олу)  
Балтыр бешик баласын  
Бооруна басып алыптыр.  
Темселең турган жесирге  
Телмире көзүн салыптыр.  
Карылыгын билгизбей  
Кайратын кемпир билгизди,  
Жетими жалғыз Семенди  
Барбактатып күлгүздү.

«Ой, Каныкей кулунум!  
Үйлай бербе буркурап,  
Балам, боздой бербе чыркырап!  
Берениң, төрөң өлгөн соң,

Белинди байла, Каныкей!  
 Төрткүлгө киши киргизбей,  
 Қылганын элге билгизбей,  
 Бөлүп салды көр Көбөш,  
 Көргөнүбүз мынакей!  
 Бүгүн көргөн эртөн жок,  
 Ушундай экен дүйнө бок.  
 Күн ушундай болгон соң,  
 Бул жерге туруп нетели,  
 Каны өлгөндө катынга  
 Төркүнү жакын болучу.  
 Кара кан көздөй кетели!  
 Ичтеги мунду чачалы,  
 Жүрү, балам, качалы!  
 Ой, Каныкей, кулунум,  
 Кейип, боздоп отурул,  
 Не мураска жетели.  
 Атакен Темир кандын шаарына  
 Тентип кирип кетели!  
 Ой, Каныкей, кулунум,  
 Белинди байлап кайрат қыл  
 Береним балам өөдө тур!  
 Жасаган жазган бүйрукка,  
 Каныкей, балам, кайрат қыл!  
 Бүгүнкү көргөн таңда жок  
 Ушундай экен дүйнө бок.  
 Жылкыдан туллар кер да өткөн,  
 Ушу түпсүз дүйнөдөн  
 Эчен түркүн эр да өткөн.  
 Искендер баатыр шер да өткөн,  
 Бул түбү жыртык дүйнөнүн,  
 Түбүнө чейин ким жеткен?  
 Ажалы келсе, өлөрбүз,  
 Азабы болсо, көрөрбүз.  
 Жалғызын эптеп эр жетсе,  
 О, балам, бир жакшылык көрөрбүз!  
 Айзага тақкан жетимим,  
 Ушу турган жетимим,  
 Айкөлдөн калган белегим.  
 Тулпардан калган туягым,  
 Ушу турган Семетей—  
 Туйгундан калган чунагым;  
 Асманда жарық жылдызым,

Жақамда жакут, кундузум;  
 Оозумду ачып өпкөнүм,  
 Көзүмдү ачып көргөнүм.  
 Өзөндөн аккан булагым,  
 Өлөрдө көргөн чунагым.  
 Манастан калган мурасым,  
 Башымдагы паанайым,  
 Балтыр бешик Семетей—  
 Мандайдагы таалайым!  
 Аңдып келип, алты арам  
 Адырды бойлоп ашпасын,  
 Алсырап араң турганда.  
 Төбөбүздөн баспасын.  
 Кармал алып жетимди,  
 Өз билгенин кылбасын.  
 Кетели, балам, олтурбай,  
 Кокустан кудай урбасын!».

Деп, ошентип Чыйырды,  
 Құрсө-құрсө жетөлүп,  
 Балтыр бешик жетимди  
 Алмак-салмак кетөрүл,  
 Белести басып өтө албай,  
 Қараган, бута, таш көрсө,  
 Бекинген менен бата албай,  
 Чарчап, ыйлап, басалбай,  
 Чапчактын белин аша албай,  
 Қепич кийбей, байпакчан  
 Кейип басат курган жан.  
 Өтүгү жок, байпакчан  
 Өлмөсөк басат чунак жан.  
 Басайын десе ал кетип,  
 Балтырдан кара кан кетип,  
 Жиликтин башы зыркырап,  
 Таманы ташка былчырап.  
 Чыйырды менен Каныкей  
 Не кыларын биле албай,  
 Олтура калды буркурап.  
 Олтура калып жанаша,  
 Семетейди караса,  
 Алты күнү наар албай,  
 Арбайып азып калыптыр,  
 Итий болгон баладай,

Баркырап үндү сала албайт,  
 Көтөрүп башын ала албайт.  
 Жаркыраган көзүнө,  
 Кирпиктери саландайт,  
 Муну көрүп Каныкей  
 Бүткөн бою зыркырайт,  
 Семетейди кучактап,  
 Энекелеп буркурайт:  
 «Айланайын энеке,  
 Жалгызым миңтип калган сон,  
 Букарга барып иетейин,  
 Миңдан көрө жетимдин  
 Жамандыгын көрбөстөн,  
 Курман болуп кетейин!  
 Каран түн, амал кететбейм,  
 Карады кылган жалгыздын  
 Ажалы бүгүн жетет бейм!  
 Аа, кагылайын энеке,  
 Ачкадан бала елёт бейм!  
 Асылын көрбей чунактын,  
 Арманды бул көз көрөт бейм!  
 Эмчегим берсем, сүтү жок,  
 Эс алдырып алууга  
 Мен бейбактын күчү жок!  
 Жашынарга кабак жок,  
 Жалмаларга тамак жок.  
 Айланайын энеке,  
 Ажал жетсяе өлөйүн,  
 Айкөлдөн калган жетимге  
 Азық издең көрөйүн.  
 Арыстанча желейин,  
 Арымды таштап мен шордуу,  
 Азық таап келейин.  
 Азық таап келгенче,  
 Айланып жүзүң көргөнчө,  
 Адырды бойлоп жүрүп ал,  
 Алты күнде күйүп ал!  
 Алты күндөн мен калсам,  
 Өлбес камын жеп кеткин,  
 «Асыл балам Каныкей  
 Өлгөн экен» деп кеткин!  
 Жети күнде мен келем,  
 Жети күнде келбесем,

Карға чачын өруп ал,  
 Кордук көрбей, энеке,  
 Ажалдаң мурун өлүп ал!»

Деп ошентип турганда,  
 Байдын уулу Бакай кан  
 Ак сакалын жайкалтып,  
 Бозбууданын чайпалтып,  
 «Жетимди барып көрөм,— деп,—  
 Учурашып келем,— деп,—  
 Чыйырды менен Каныкей  
 Чындал кайрат берем»— деп;  
 Келе жатса Кен-Колго,  
 Чан ўолгуп асманга,  
 Жан көрүнбей калыптыр;  
 Жабалактап жайнаган  
 Мал көрүнбей калыптыр.  
 Чатырайган ак ордо  
 Ал көрүнбей калыптыр.  
 Шагында булбул сайраган  
 Тал көрүнбей калыптыр.  
 Сандап жаткан калын төө,  
 Нар көрүнбей калыптыр.  
 Ар кайсы жерде оркоюп,  
 Бузулган дубал калыптыр.  
 Каалга темир, сом калай,  
 Занкайган ак сарайды  
 Төрт күл кылып салыптыр.  
 Кыбыраган киши жок,  
 Журтта калган ити жок,  
 Тартып койгон желе жок,  
 Чандан башка неме жок.  
 Муну көрүп карт Бакай,  
 Айкырып атын моюндал,  
 Ак сакалын коюндал,  
 Манаң жаңы өлгөнсүп,  
 Тозокту бүгүн көргөнсүп,  
 Аттын башын чулгутуп,  
 Көккө чанды бургутуп,  
 Адырды көздөй зыргытып,  
 Кадиктүү жердин баарысын  
 Карап жүрөт карт Бакай.  
 «Жетим менен жесирди,

Аман калса табам»—деп,  
Самап жүрөт карт Бакай.  
Кокту, колот сайларды  
Аралады карт Бакай.  
Карт жүргөн мун менен  
Жаралады карт Бакай.  
Серепчилеп ой-тоону,  
«Эми кайдан табам»—деп,  
Эки жагын элнеде,  
Чамалады карт Бакай.  
Бозбууданын моюндан,  
Ак сакалын коюндап,  
Үч-Қошойдун колотун.  
Чаба түшүп караса,  
Эрбен-сербен эткесин,  
Эки караан отурат  
Бирине-бири жанаша.  
Қарга десе, кузгундай,  
Канат жасап учкандай.  
Жору десе, адамдай,  
Адам десе, сербейип,  
Көрүнөт көзгө караандай.  
Көрө коюп кан Бакай,  
Көңүлү башка бөлүнүп,  
Көзүнүн жашы төгүлүп,  
Болгондун баарын туюнуп,  
Сакалдан жашы куюлуп,  
Жетиң келес әр Бакай,  
Каныкей какшал отурат.  
Чындал ыйлап Чыйырды,  
Көзүнө жашты толтурат:  
«Арамдар асты онбосун,  
Эгерде эки болбосун!  
Көбөш көр шүмшүк баштады,  
Казандан бери талкалап,  
Кайырчы қылып таштады.  
Ала-Қел элек, саз болдук,  
Ала-Тоо элек, пас болдук.  
Арамдар менен айкашпай,  
Ат үстүндө байкашпай,  
Жетім-жесир жаш болдук.  
Кылганын элге билгизбей,  
Ордого киши киргизбей,

Алты арамдын айынан,  
Бакай, арбын элек, аз болду!»  
Көзүнөн жашы тамчылап,  
  
Кара жерди камчылап,  
Кан Бакай айтты арманын:  
«Сакалымдын атында,  
Сапар кетер чагымда,  
Аркам Манас барында,  
Андан мурда өлбөдүм!  
Атпайдын эркин чагында,  
Аргымак минип күш салып,  
Аркырап жүргөн чагымда,  
Ак сакалым жайкалтып,  
Жаркырап жүргөн чагымда,  
Буудан минип, күш салып,  
Бурулдал жүргөн чагымда.  
Бул кордукту көргүче,  
Ошондо неге өлбөдүм!  
Кошомат қылып қырк чоро,  
Чуркурап жүргөн чагында;  
Алтын менен күмүшкө,  
Бөлөнүп жүргөн чагымда,  
Айбатым Манас асылга,  
Жөлөнүп жүргөн чагымда,  
Маңдайга келген багымда,  
Ошондо өлбей арман күч..  
Манастын тиругү чагында!  
Дөө болуп турган кезимде,  
Дөөлөтүнүн шарында,  
Алмамбет, Чубак жанымда,  
Ажыбай, Сыргак кашымда,  
Ошондо өлбей арман күч!  
Качан камчы тиет деп,  
Карыган кездे этиме  
Карылыхтын айынан  
Качып жүрөм кор болуп  
Калың әлдин четине.  
Айлам барбы кантейин,  
Абыке менен Көбөштүн  
Бара албадым бетине!  
Кырктын башы Кыргыл чал,  
Турчуу беде сезүнө..

Кырк чорону азгырып,  
 Кирип кетти кол чаппай,  
 Кан Көбөштүн өзүнө.  
 Каныкей балам кайтырып,  
 Жаш албагын көзүнө.  
 Жетимин аман эр жетсе,  
 Чачылганың жыйналып,  
 Кеткенин келер өзүнө.  
 Темирканга элтеп жет,  
 Жетимди кармап бетине.  
 Кан Бакай қантып жүрөт деп,  
 О, балам, алып жүргүн эсине!  
 Кулак салып тилимди ал  
 Ушул айткан сөзүмө!  
 Эсен болсо жалғызын,  
 Арамдар келер эсине.  
 Темир канга балам, кет!  
 Балам, кетсөн, бачым кет!  
 Ак батамды берейин,  
 Айткан жерге аман жет.  
 Чыркыратып ыйлатпа,  
 Чыйырдыны ала кет!  
 Төкпөй-чашпай сөзүмдү  
 Күннегиң сала кет!  
 О, Каныкей, кулунум,  
 Бүгүн бурдуң санааны,  
 Алыска сапар жол жүрүп.  
 Аман сактап алышын  
 Манастан калган баланы.  
 Мындан ары, Каныкей,  
 Анылдаган алты арам  
 Қен-Кол бойлоп конушпайт,  
 Кыйғачташкан кырк чочко  
 Баштагыдай болушпайт.  
 Жыл он эки ай болгончо,  
 Балам, төө кайтарып күйөрмүн.  
 Төбөндөн тийген ит менен,  
 Қырдаалы келсө Каныкей,  
 Мен төбелөшө жүрөрмүн.  
 Төрөмдөн калган жалғызды,  
 Мен он эки жыл күйөрмүн.  
 Оя эки жылда көлбесе,  
 Таласты балаң көрбесе,

Азабын тартып кордуктун,  
 Ажалсыз Бакай өлөрмүн.  
 О, Кашкей, кулунум!  
 Айтгеме дүкөн курай жүр,  
 Ал-абалы қандай деп.  
 Бакайдын жайын сурай жүр!  
 Сен Букардан тарткыча,  
 Бек байлаймын белимди,  
 Медер кыла жүрөсүн,  
 Балам, берениң айткан  
 жеринди.

Төө ичинде кара нар,  
 Мен Желмаянды сактармын.  
 О дүйнө кеткен жалғызы—  
 Манастын тузун актармын».

Деп, ошентип, кан Бакай  
 Ботодой боздоп басылды,  
 Ичиндең кайғысы  
 Жаш менен ағып жазылды.  
 Бакайдан кайрат кеп угуп,  
 «Кеткенин келет»—деп угуп,  
 Каныштын көөнү ачылды.  
 «Кан аба»—деп кеп башталь  
 Бермет сезү чачылды:  
 «Өзөнгө қырчын тал бүтөр,  
 Өлбөгөн жанга мал бүтөр.  
 Манастан калган бир жетим,  
 Эсен болсо, эр жетер.  
 Эр жеткенче, эс кетер,  
 Эшикке келген дос кетер.  
 Эсен болсо караптын,  
 Элтеп-септеп күн отөр.  
 Кала болсок, кан аба,  
 Кайратың жетим бар, аба.  
 Манастан калган белек бар,  
 Баш көтөрөр желең бар.  
 Балаң аман турганда,  
 Баладан сага жөлөк бар.  
 Өлбөсөм Чаткал жайлармын,  
 Өзөнгө бәэм байлармын.  
 Көлөкем аман турганда,  
 Көбөшту мен да айдармын,

Донуз канды жайлармын!  
Абыкесин аймармын,  
Көбөштү көргө киргизил,  
Эл ичинен айдармын!  
Ажал жетип күн бүтсө,  
Кимди сорбойт кара жер,  
Айланайын абаке,  
Азық-түлүк камдап бер.  
Арыбай турган буудандан,  
Эки күлүк тандап бер!».

Анда Бакай кубанып,  
Кадимкідей чартылдал,  
Күмүштөй болуп көрүнгөн  
Ак сакалы жаркылдал,  
Кайра салып, жылкыдан  
Эки буудан тандатып,  
Эәктеп жүргөн жылкычы.  
Жылкычыга карматып,  
«Барар жолу алыш» деп,  
Токумун жумшак жайлатып,  
Азық-түлүк камдатып,  
«Отуз күнгө жетет,—деп,—  
Адашып жолдоң кетпесе.  
Жетмек турсун өтөт»— деп,  
Кой союп эт бышырып,  
Ак куржұнга салдырып,  
Ақыл айтып зор Бакай,  
Абдан сезгө қайдырып,  
«Эл жок суу жок талаада,  
Балам суусап калат,—деп,—  
Қаныштын тынчын алат»— деп,  
Сарамжалын бүт берди,  
Чаначка куюп сүт берди,  
Эки буудан ат берди,  
Қан Темирге кат берди.  
Буудандан калган Семетей  
Эки айымга табыштап:  
«Ой. Қаныкей, кулунум,  
Темир кан конуп жетерсің,  
Атана айыл болорсук.  
Арка чачын өре көр,  
Алдайлеп турган чунакты»

Ысмайылга бере көр!  
Оолакка салғын боюнду,  
Чоочундай қылғын оюнду.  
Балаң әрбейил атка мингенче,  
Ок өтпес тонун кийгизбе,  
О дүйнө кеткен Манастын  
Ата экенин билгизбе!  
Тулпарды мишил желгенде,  
Жашы он экиге келгенде.  
Жибергін ушул Таласка,  
Зиярат қылсын жетимим,  
Курдашым кекжал Манаска!  
Мен кыянын башын чалармын,  
Кыйналып Бакай өлбесөм,  
Кыямат жүзүн көрбесөм,  
Кыйындан қалған белекти  
Мен жолдош қылып алармын!  
Билбегенин билгизем.  
Туйбаганын туйгузам!  
Мен эәрчитип жүрүп эр кылам!  
Эр уулу менен тең кылам!  
Белин бекем буушам,  
Бексинген Конур канкордон  
Берендер кунун куушам!  
Аман келсе жетимим,  
Бакай гана күнүн көргөнү!  
Жетим аман келбесе,  
Байкушун Бакай өлгөнү!  
Аман келсе Семетей,  
Жыргап Бакай тунганы!  
Кечигил калса Семетей,  
Бакайды кудай урганы!».

Деп ошентип зор Бакай,  
Кечээ кабылан Манас өлгендө,  
Кайғыны куу жан көргендө,  
(Белгилүү күлүк жан эле.  
Катагандын кан Кошой  
Асага берген мал эле)  
Тайторудай буудандын  
Чап олонун бек тартып,  
Куюшканын узартып,  
Басмайылын бастырып,

Бар шаймандын баарсынын,  
Гайторуга тарттырып,  
Жол жорголуу жанга тынч,  
Асыл жылкы Акборчук,  
Акборчукту жетелеп.  
Чыйырдыга мингизип,  
Берен Бакай карыя  
Көк жалдыгын билгизип.  
Беренден калган белектин,  
Он бетинен бир жыттап,  
Сол бетинен бир жыттап,  
Улам-улам күчкантап,  
Үчөө бирдей бышактап,  
Көздүн жашын төгүшүп,  
«Көрүшкөңчө кош бол» деп.  
Ортого коюп жетимди,  
Улам-улам өбүшүп,  
Карт бүркүттөй кан Бакай,  
Качкындарды жашырып,  
Жоргонун белин ашырып,  
Буудандардын бутунан,  
Бургуп чандар чачылып,  
Ажырашып кете албай,  
Улам ыйлап басылып,  
Арандан зорго айрылып,  
«Аман бол!»—деп эр Бакай,  
Арт жагына кайрылып,  
Манасы бүгүн өлгөнсүп,  
Өкүрүп-өксөп кайрырып,  
Көзүнөн жашын кулатып,  
Атынын буусун булатып.  
Өкүргөн бойдон Таласка  
Кан Бакай кетти чуратып...

Күркүрөгөн жалкы шер—  
Манасынан айрылып,  
Киндиң кескен сонун жер—  
Таласынан айрылып,  
Касиеттүү кан Бакай—  
Абасынан айрылып,  
Кең Таласты кыя албай,  
Көзүнүн жашын тыя албай,  
Кош айтышты Каныкей:

«Атпай элдин ардагы,  
Айланайын Манасть!  
Алтын беши—тууган жер.  
Кагылайын Таласым!  
Өде бассам, өбөгүм,  
Мудурулсөм, жөлөгүм,  
Төбөмдөгү жылдызым,  
Баарынардан айрылдым,  
Кырк уруу кайран кыргызым!..  
Кектешкен жоого камынган,  
Көк жолборстай чамынган,  
Айкөлүм, сенден айрылдым,  
Азапка түшүп кайгырдым.  
Эчкиликтин аскасы,  
Эч адамга билгизбей,  
Эр, төрөм, сага жай кылдым.  
Коргонсуз калган балама,  
Арбагын тириү бар болсо,  
Ар убак, төрөм, кайрылгын!  
Кыймылсыз калдын түбөлүк  
Кен-Колдун аска чебинде:  
Арбагын колдоп жүрсө экен,  
Аркалай турған демилге.  
Аргасыз тентип биз кеттик,  
Арманы болбос адамдын  
Көмүлсө сөөгү жеринде!  
Телчилип қайра келе албай,  
Кайран элди көре албай,  
Калбасак экен көк жалым,  
Алда кимдин жеринде!  
Өсүп-өнгөн кен Талас,  
Элин менен аман бол!  
Көз мелжиткен кең өзөн,  
Белин менен аман бол!  
Мунга толгон кан Бакай,  
Чалың менен аман бол!  
Келенкер чачпак, боз улан.  
Жарың менен аман бол!  
Жайлап жаткан төрт түлүк  
Малың менен аман бол!  
Кайрылып жерди карасам,  
Кара боорум эзилет,  
Карай берсем көз тойбой,

Кара көзүм тешилет.  
Как жүрөгүм жарылып,  
Кабыргам менин ээилет.  
Канғырап кеткен биз шордуу,  
Кагылайын кең Талас,  
Кай күнү сага кезигет?!  
Кайда жүрсөм кең Талас.  
Кетпессиң менин эсимден,  
Жетиминди жеткирбей,  
Кандуу жаш кетпес көзүмдөн.  
Көргө кирип кеткенче,  
Атпай кыргыз тууган журт,  
Айланайын кең Талас,  
Үзбеймүн үмүт өзүндөн!  
Тентиреп жүргөн жетимиң,  
Жетимим келип элине  
Уңчугар бекен төшүндөн!».

Деп ошентип Қаныкей,  
Көзүнүн жашы көл болуп,  
Көрбөгөнү көр болуп,  
Күйбөгөнү күл болуп,  
Қаныкей менен Чыйырды  
Бөлөк-бөлөк түмшукту  
Таштай кетип баратат,  
Жан эргитип бир жайга ..  
Жатпай кетип баратат.  
Жер жүзүнө даңкайып.  
Эки катын, бир бала  
Батпай кетип баратат,  
Адыр-адыр белести,  
Ашып кетип баратат,  
Ат болтура, тынымсыз,  
Шашып кетип баратат.  
Адам баспас аман жол.  
Басып кетип баратат.  
Мээ кайнаган чөл менен  
Тайтору менен Акборчук.  
Кылт дегизип суу жутпай,  
Кырт дегизил зөп чалбай,  
Жамбаштап уйку хандырбай,  
«Береним төрөм өлбө!»—деп..  
Белгилүү туулган Қаныкей

Куурал кетип баратат:  
Көекөргө күйган азык-сүт  
Ат үстүнөн жетимге  
Улчу менен эмизип,  
Бышырган жилик, эттерди  
Чыйырдыга жегизип,  
Күндүзүндө тынч албай,  
Түнүчүндө уйку албай,  
Түндө тынып калbastan,  
Күн мезгилил алbastan,  
Күндөп-түндөп жол жүрүп,  
Ат аябай мол жүрүп,  
Эчен белден ашты эми.  
Күмүш кайын гүл токой,  
Гүл-Токойго жетти эми.

Ушул жерди эжелден  
Гүл-Токой-Ата дээр э肯.  
Жемиши мол, гүлдөгөн,  
Нур төгүлгөн жер э肯.  
Гүл-Токойду карасаң,  
Жаңгагы жайнал төгүлгөн,  
Жан талашкан учөөнө  
Чын бейиштей көрүнгөн,  
Кайында тоту сүйлөгөн,  
Бадалдан үкү күүлөнгөн,  
Токойдон булбул сайраган,  
Талаада чили жайнаган  
Үлпүлдөгөн талы бар,  
Ургүлөгөн багы бар.  
Канаттуусу бөтөнчө,  
Кайберендин баары бар.  
Эшик алдын карасаң,  
Энгезердей мунар бар.  
Башы көкту тирегөй  
Үйдөй-үйдөй чынар бар.  
Чырпыгында бүтүн жок,  
Чыбырап толгон уя бар.  
Бир бутагын карасаң,  
Самсаалап учкан сар тууган.  
Бир бутагын карасаң,  
Кек ала моюн таан тууган.  
Бир бутагын карасаң,

Коко тамак чар тууган.  
Кылды башын карасац,  
Көк кутаны ал тууган.  
Терекке тууган күштәрү,  
Теминип турат учканы.  
Бир жагында чабыттап,  
Сызып жүрөт шумкары.  
Жалбырагы чынардын  
Жайып койгон жаргактай.  
Көмүрдәй болгон кара курт,  
Көре жүргөн бармактай...

Терекке жетип Каныкей,  
Ээрин алып жайдактап,  
Эсил Бакай айткандай,  
Тулпарларды баймактап.  
Окоро түйгөн ак чылбыр  
Кайра байлап кабыштап,  
Байтерекке табыштап,  
Алакең кылган Аккаңыз,  
Баш-башына жазданып,  
Кыбыланы баштанып,  
Жатып уйку кандырып,  
Жамбаштап жанды тыңдырып,  
Чыканактап тыңч алып,  
Чырым этип уйку алып.  
Эсин жыйып алганда,  
Уйкудан чочуп ойғонуп,  
Короздой болгон Каныкей  
Оң жагына толгонуп,  
Жооруган буту басылып,  
Жолоочу жүргөн шордуунун  
Умачтай көзү ачылып,  
Уйкудан турса ойгонуп,  
Этине келген тулпарлар,  
Ээлигишип жулкунуп.  
Ооздук чайнап булкунуп,  
Оң кулагын жапырып,  
Оңурандап буудандар  
Кара жердин кыртышын  
Асманды көздөй сапырды.  
Асмандан жылдыз зырыллап,  
Кыбыла көздөй биринде,

Таң алдында сары жел,  
Алда кайда дырылдап,  
Таң кашкая сүрүптүр,  
Жерге жарык тийиптир.  
Буруулуп мундуу Каныкей  
Манастан калган боз кисе  
Мойнуна кынап салды эми,  
А дүйнө кеткен айкөлдүн  
Арбагына жалынып.  
Ат байлаган чынарга  
Акырын басып барды эми.  
Окуранган аттардын  
Ооздугунан алды эми.  
Кара кыяк, сонун чөп  
Бел-бединен чалдырып,  
Оргуп жаткан булактан  
Суусундарын кандырып,  
Кулун сындуу бууданды  
Кумдуу жерге оонатып,  
Көзүңүн жашы төгүлүп,  
Көңүлү кургур бөлүнүп:  
«Ай караңы түн болсо,  
Түн эмне болуучу?  
Кокоидон келип каракчы,  
Үстүнөн түшсө бейбактын.  
Күнү эмне болуучу?  
Үстүнөн түшсө каракчы,  
Түбүмө чогуу жетпейби?  
Өлгөндө көргөн баламды  
Олжолоп алып кетпейби?  
Карабет жесир мендейди  
Курмандыкка чалбайбы?  
Курдаштан калган жетимди  
Кул кылып кармап албайбы?  
Теңтирип жүргөн биздерте  
Бейлайды мыктап салбайбы?  
Карындан чыккан жалгызым,  
Көк жалдан калган  
жылдызыым,  
Жылдызымды жетилтпей,  
Түбөлүк кулдай кылабы?  
Желигип жүргөн жесирди  
Ушунтип кудай урабы?

Қатылайын энеке,  
Желиккен адам турабы?  
Сыйынтал качкан шордуулар  
Букарга жетпей тынабы?».

Деп ошентип Каныкей,  
Чабуул койчу эмеде,  
Азыгын жанга байланып,  
Атышка кирчүү жоо-жарак  
Белине кынап жайланаң,  
Жетим менен чочунуп,  
Тулпарларды токунуп,

Эр экенин билгизип,  
Эсим эне карысын  
Акборчукка мүнгизип,  
Оң-тетири теминип,  
Аябас алыс жол жүрүп,  
Мунарык түшкөн чөл менен,  
Будур-будур бел менен,  
Имерилген жол менен,  
Ийри-байру суу менен,  
Далай-далай чөл басты,  
Букар карап мол басты.





## БУҚАРАГА БАРАТКАН ЖОЛДО

**Д**

алай жерден өткөндө,  
Ойнол өскөн Чоң-Ақ-Чий  
Чек арага жеткенде,  
Көңүлү чөгөт бөлүндү,  
Көнгөн жерди көргөндө,  
Көзүнүн жашы төгүлдү:  
«Оо, кагылайын энекем—  
Таянган медер берекем!  
Эсиме келди балалык,  
Эселең кезде — чалалык.  
Уулдан бирди шер тууган,  
Кыздан бирди эр тууган.  
Асылым менин берекем—  
Алтын жатын энекем  
Олуят болуп жаралган.  
Оң болгонум айтайын,  
Олужа эне, угуп тур!  
Ушу турган Букарга  
Чоң болгонум айтайын.

Адам болуп курган жан,  
Жаралганим айтайын.  
Букарда атам Темир кан  
Эркек көрбөй дүйнөдөн,  
Он эки кызды көрүптүр.  
Оё бычып калың жеп,  
Он эки канга берилтир.  
Ойрон атам зарланып,  
Он үчүнчү бир болуп  
Мен шордууну көрүптүр.  
«Кыз да болсо кенжемди  
Алтымыш уулга бербейм» деп,  
Тоюма токсон союптур.  
Тоодой этке тойдуруп.  
Мен бейбактын атагын  
Каныкей сулуу коюптур.  
Мойнума тумар тагыптыр,  
Эркелетип багыптыр,  
Чачымды майлап өрүптур.

Өз жанындаң көрүптүр.  
Мен экиге келгенде,  
Ысмайылды төрөлтүр.  
«Акжолтоюм Қаныкей—  
Кара сурдун сулуусу,  
Ургаачынын нурдуусу,  
Кагылайын, «балам!»— деп,  
Эсепсиз көрүп өзүмдү,  
Эркелетип кыз кезде,  
Алган экен сөзүмдү.  
Жетиге чыгып келгенде,  
«Жеткилец болот балам»— деп,  
Куруп калган шордуу энем  
Мойнума жакут тагыптыр,  
Бүткүл Букар элдери  
Эркелетип багыптыр.

Өзүм бала секелек.  
Жашым он экиден өтө элек,  
Ургаачыдан уз кезде,  
Ойноо бала кыз кезде,  
Тулпар оозун бурганда,  
Туйлап ойноп турганда,  
Падышалык Букарга  
Өзүм буйрук кылгамын.  
Букардын кызын жыйгамын,  
Олондой болгон кайран чач,  
Как төбөмө түйгөмүн.  
Каалаганды кийгемин.  
Желбестен жорго ат мини,  
Мойнумда мончок шаркылдац,  
Желбегей торко тон кийин,  
Алтын тонум жаркылдац,  
Сейилдикте жүрчү элем.  
Кагылайын энеке,  
Кыз кезимде мен шордуу,  
Кең Букарды билчү элем.  
Коно турган жер чалып,  
Алтын кемер курчанып.  
Күндүзүнө бээ союп,  
Түнөгөн жерге тай союп,  
Букарлыктын бууданын  
Кермеге аса байлатып,  
Баглан козу, ширин баш

Сейилдикте кайнатып,  
Жүргөн жердин баарысын  
Берекеге жайнатып,  
Букардан чыгып аянбай,  
Алты күнү жол жүрүп.  
Сейилдикке, чунак жан,  
Ушул жерге келчу элем...  
Қаныкейдин кең көлчүк,  
Телегей тен көлчүк,  
Жыл маалында курган жай,  
Сейилдикке чыкчу элем,  
Сергип эркин күлчү элем.  
Кагылайын энекем.  
Каалаганга жетчү элем.  
Сексен келин, сексен кыз,  
Ой, энеке, кулаң сал,  
Ойноп-күлүп көлчү элем.  
Көрүнүп жаткан кең көлчүк,  
Энеке, телегей тен көлчүк.  
Кайынга жазган каты бар.  
Ал кайындын бетинде  
Жесириц Қаныкейдин аты бар  
Терекке жазган каты бар,  
Тентуштардын аты бар.  
Тегерете чынар бак,  
Ортосунда сейилге  
Ойноп мингем алтын так.  
Кыздарга нуска көргөзүп,  
Ушунтип жүргөн кайран чак.  
Чымдын кынай түбүндө,  
Жасалгалуу үбүмдө,  
Так түбүнө салдырган  
Зор килемим бар эле.  
Килемдин жайын айтайын:  
Алтын түрлүү зор килем,  
Кырк жылы сууга таштаса,  
Қылайып чети онбогон.  
Сексен жыл сууга чыласа,  
Серпилип чети онбогон.  
Аркагы жибек, алтындан,  
Так алдымса салдырып,  
Ойноп жүргөн ошол чак.  
Шашканда эми нетелик,

Көлчүкту көрө кетелик!  
Кагылайын энеке,  
Букарга анан жетелик!».

Деп ошентип Каныкей,  
Энекесин шаштырып,  
Көлчуккө келди бастырып.  
Кең көлчуккө келгенде,  
Көлчүгү соолуп калыптыр.  
Тегеректе чынар бак  
Такыр куурал калыптыр.  
Салынуу сарай, салкын жай  
Түк калбай урап алыптыр.  
Боконосу болк этип,  
Бортосо болгон жүрөгү  
Болор-болбос солк этип,  
Каныкей карап алды эми.  
Көзүнүн жашын ағызып,  
Мына бул кепти салды эми:  
«О, кагылайын энеке!  
Эки күнү Букарга  
Жатпай өлөт экенбиз,  
Жер жүзүнө биз байкуш  
Батпай өлөт экенбиз.  
Семиз элек, жал кетип,  
Арык болот экенбиз.  
Мындан бетер шор кайнап,  
Карып болот экенбиз.  
Ушу турган кең көлчүк,  
Телегейи тең көлчүк,  
Көлчүгүм соолуп калыптыр.  
Кагылайын энеке.  
Бул эмне болуучу,  
Буркуратпай долуну,  
Энеке, бул укмушту жоручу!  
Каныкейдин кең көлчүк,  
Телегейи тең көлчүк,  
Кайырчы келсе тойчу эле,  
«Кор болбосун Каныш!»—деп,  
Батасын берип койчу эле,  
Көлчүгүм соолуп калыптыр.  
Береги, мөмөлүү чынар багымдын  
Мөмөсүн калкым жечү эле.

Бул Каныкейдин кең көлчүк,  
Илгери «падыша турган»  
дечү эле.

Бала чак оюн салган жер,  
Балаңыз келип күйөөлөп,  
Байкуш мени алган жер.  
Токсондон ала бәэ союп,  
Тогуз кан калкын чакырып,  
Топтошкон элге даңк болгон.  
Тоюма көп журт келген жер.  
Тогуз төөнүн алтынын  
Келин-кесек чогулуп,  
Женкетайга бөлгөн жер.  
Тогуз кан төшөк талашып,  
Токсон күн кызык көргөн жер.  
Буттаган алтын, кымбат зер,  
Мөөрөйүнө берген жер.  
Эл чогулуп даңк кылып,  
Карабетке келген жер.  
Менин атам Темир кан  
Казынасын ачыптыр,  
Буйрук кылып калкыма  
Далай дилде чачкан жер.  
Эми көрсөк энеке,  
Топурак учуп тоз болуп,  
Калкара болуп казылган.  
О, кагылайын энеке,  
Бул укмушту жоручу,  
Энеке бул эмине получу?».

Ошондо Чыйырды байкуш кеп  
айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Ыйлабагын, Каныкей,  
Сыктабагын, кулунум!  
Сынбасты уста жасабайт,  
Өлбөстү кудай жаратпайт.  
Өксөгөн менея айла жок,  
Өкүрсөн, өлгөн табылбайт,  
Өкүнгөн менея пайда жок.  
Түгөнбөгөн дүйнөдөн  
Түркүн-түркүн эл өткөн.  
Түбү толбос бул жерден.

Түрдүү-турдүү шер өткөн,  
 Карасан, толгон алп өткөн.  
 Ой, Каныкей, баш көтөр!  
 Көлчүгүн соолуп калганы,—  
 Кек жалың Манас өлгөнү.  
 Айлана кууралп калганы.—  
 Кордук салып өзүңе,  
 Арамдар мадды бөлгөнү.  
 О, Каныкей кулунум,  
 Чынарын кууралп калганы,—  
 Тайган иттей желгениң,  
 Азапты тартыл Каныкей.  
 Таластан тентил келгениң.  
 Сарайың кулап калганы,—  
 Заманың кетип башыңан,  
 Арамдар эмчек жарганы.  
 Көрбейсүңбү, Каныкей,  
 Опосуздин жалганы.  
 Беренден калган Семетей  
 Белекке белгө таңалык,  
 Бейпайллык кылбай баш көтөр.  
 Белгилүү жерге баралык!  
 Бу Семетей баланын  
 Бек болор бекен боосу,  
 Белгиге төлгө салалык!  
 Ушу турган көлчүгүн,  
 О, Каныкей кулунум,  
 Касиеттүү жер экен.  
 Айтсан, сөзүм зар экен.  
 Казанбактай кара чым,  
 Тилсимдеген эмдей,  
 Кара чымды карачы,  
 Кагылайын Каныкей,  
 Кара чымды антарчы!  
 «Кабылан Манас колдо!— деп.—  
 Кадыр-кенүл калбаган,  
 Калың калкым ондо!— деп,  
 Таласка карап каңтарчы!  
 Ичинен кайнап суу чыкса,  
 Бизге кудай бергени.  
 Ичинде суусу жок болсо,  
 О, Каныкей кулунум,  
 Азаптын анык келгени.

Жөлөнүп турған жалғызга  
 Төлгө салып көрөлүк.  
 Төлгөң кабыл келбесе,  
 Төрөн Манас артынан  
 Биз дагы кошо өлөлүк!  
 Онолуп төлгөн төл келсе,  
 Оргутап суусу көп келсе,  
 Өксүгүн бүтөт Каныкей,  
 Бир жакшылык көрөлүк».  
 Деп, ошентип, байбиче  
 Төлгөлүү кебин салды эми,  
 Төрөнүн зайды Каныкей  
 «Тоодоюм Манас, колдо!»— деп,  
 Ордунаң тура калды эми.  
 Канжыгада айбалта,  
 Айбалтаны алды эми.  
 Мойнуна кисе салынып,  
 Аташкан Манас баатырдын  
 Арбагына жалынып:  
 «Ишимди кудай ондой көр,  
 Улуу төрөм колдой көр!»—  
 Деп, ошентип, Каныкей  
 Айбалта менен чапкылап,  
 Кара чымды каңтарды.  
 Колу менен ачкылап,  
 Карап туруп Таласка,  
 Кайрылгансып Манаска,  
 Калкын көздөй антарды.  
 Антарганды ал чымдан  
 Кара булак шыркырап,  
 Күтүп турган эмдей,  
 Оргуштады зыркырап.  
 Кабыланы Манастын  
 Арбагына жалынып,  
 Кайы баскан Каныкей  
 Кубангандан, шашкандан,  
 Качып берди чыркырап.  
 Карап турган Чыйырды  
 Мууну бошоп чыдабай,  
 Боздоп ийди буркурап.

Мына, ошентип, көлчүктүн  
 Кайрадан суусу толду эле,

Кыз кезинде бейбактын  
 Ойноп жүргөн чынары  
 Кадимкидей болду эле,  
 Булбул күштар сайрашып,  
 Бутагына конду эле,  
 Чанкап турған кош буудан,  
 Кош буудандын капчыгы  
 Чанактай болуп толду эле,  
 Кайран кемпир Чыйырды  
 Этек, жени жыйылды,  
 Жаза басып камынып,  
 Кекүрөгү кирилдеп,  
 Көзүнүн алды ириндел,  
 Мойнана курун салынды,  
 Ботодой боздол буркурап,  
 Каңыкейге жалынды:  
 «Қагылайын Каңыкей,  
 Күптүүнү кудай жазат бейм,  
 Күйүттүү кабак ачат бейм,  
 Калаалуу коргон чынарын  
 Кайрылып колдо болот бейм.  
 Кичине жетим Семетей  
 Атасындай болот бейм.  
 Кетилген болот жетиллип,  
 Белестен аккан булагын,  
 Беренден калган чунагын  
 Элинен келип конот бейм.  
 Ичтеги мүшкүл күйүттүн  
 Баарын, балам, шилейлик,  
 Өлгөндөн калган чунактын  
 Алтындай жанын тилейлик!  
 Алып кел балам, азыкты,  
 Баабедин кылып тоёлук.  
 Буйругу күчтүү текирге,  
 Кулунум, бир жалынып кое-  
 лук!».

Каңыкей анда кеп айтат,  
 Кеп айтканда деп айтат:  
 «Қагылайын энекем,  
 Айтканың кандай берекем!  
 Чоң Букарга жеткиче,  
 Чоочун жолдон өткөнчө,

Минип жургөн тулпарга  
 Алты күндүк жол эле.  
 Томуктай болгон тоосу жок,  
 Кемегедей коосу жок,  
 Буурусун тийген чийин жок,  
 Суур казган ийин жок  
 Мунарык болуп бурчтанат,  
 Буулунгур болуп учтаат,  
 Адыр-адыр бел келет,  
 Азабы катуу төр келет.  
 Куулар учса, кулаган,  
 Куйкумдалган жер ошол.  
 Куландардын туягы  
 Куйкаланган чөл ошол.  
 Чымчып жээрge чөбү жок,  
 Чып этимгө суусу жок  
 Ошол чөлгө баргана,  
 Қагылайын энеке,  
 Айлабыз чогуу кетпесин,  
 Алдейлеп жүргөн жетимдин,  
 Ажала бөөдө жетпесин?..  
 Азыкты азыр жеп койсок,  
 Катуу мүшкүл иш келип,  
 Айлабыз минтип кетпесин?».

Чыйырды туруп муну айтат:  
 «Өлбөгөнгө өл, балык,  
 Ой, Каңыкей кулунум,  
 Ажалы жеткен өлүүчү,  
 Өлбөгөн күнүн көрүүчү.  
 Тириү жүргөн адамдын  
 Ырысын кудай берүүчү.  
 Арыган ат семирчү,  
 Ачкан курсак тоюнчү.  
 Тилемти кудай берген соң,  
 Бул төлгөбүз келген соң,  
 Куурал калган чынарга  
 Кайрылып булбул конгон соң,  
 Қакшып калган көлчүгүң  
 Кайрадан сууга толгон соң,  
 Үзүлгөндөр уланат,  
 Чачылгандар жыйналат.  
 Айланайын Каңыкей,

Күйүттүү бул жан кубанат.  
Бузбагын балам басыкты,  
Алып кел, бери азыкты!  
Ушул жерге түштөнүп,  
Бир кубанып өтөлүк!...».

Чайырды минтип турганда,  
Бейпил туулган Қаныкей  
Эки жакты карабай,  
«Кой эне, дээгө жарабай,  
Кебин эки кылган жок,  
Кейип карап турган жок.  
Көп дүйнөнү чачканда,  
Эки айым бери качканда,  
Каркылдаган как Бакай  
Жолукканда жетимге,  
Үнүттурбай жөргүн,  
Союп берип боругун,  
Эки семиз күч берген,  
Алты чанаач сүт берген.  
Боругунун этинен  
Жарты жилик эт калган.  
Алты чанаач сүтүнөн  
Жарым көөкөр сүт калган.  
Берен катын Қаныкей  
Алыш келди сабылып,  
Ала коюп колуна,  
Ак байбиче Чайырды  
Боюн керди кагынып.  
Азыкты талап тоюшуп,  
Семетейге жалынып,  
Ыйлаганын коюшуп,  
Эркелетип экеөлөп,  
Барбандаган чунакты  
Ортосуна коюшуп,  
Азап көргөн эки айым  
Эсин жыя калышты,  
Колу, бутун чоюшуп...

Муну мындай таштайлык,  
Букардын каны Темиркан,  
Ошолордон баштайлык.  
Акылы терең колу март,  
Касиеттүү жан эле.

Балдарынын кенжеси  
«Ысмайыл» аттуу бала эле.  
Жыйырма бешке Ысмайыл,  
Толуп калган чак экен.  
Эл оозунда макталып,  
Болуп калган чак экен.  
Айткан сөзү эм болуп,  
Конуп калган чак экен.  
Былк эткизбей көп журтту  
Билип калган чак экен.  
Жоо-жарагын шай кылып,  
Илип калган чак экен.  
Алтымыш баатыр кошчу алып,  
Ит агытып, күш салып,  
Ат арытып, жер чалып,  
Элдин четин сак сактап,  
Жүрүп калган чак экен.  
Ит-Торпунун боюнда,  
Чоң Букардын оюнда,  
Түгөнгөн тоонун урчукта,  
Дүмүрөйгөн тумшукта  
Тан калгансып чытырап,  
Кокустан тиши кычырап,  
Чонкурөң оозун буруптур,  
Алыстан көрүп бараанды,  
Чоюлуп карап туруптур.  
Сырын билген баатырлар  
«Эмнеге көзү жетти, — деп, —  
Эмне болуп кетти»— деп,  
Баарысы кулдук кылыштыр.

Анда Ысмайыл кеп айтат:  
«Ай, балбандар! — деп айтат,—  
Атымдын башын тартайын,  
Арманды азыр айтайын.  
Айланайын балбандар,  
Дүйнөдө толгон арман бар.  
Дөөлөт башта турганда,  
Кундуз, куну, сусарды  
Кимдер ыргап кийбеген?!

Ооздон чыккан илепке  
Кимдер башын ийбеген?!

Ағын сүудай шаркырап,

Ким күркүрөп журбөгөн?  
 Жездем Манас кабылан  
 Ак марал айдап уй қылган,  
 Асылғанды буй қылган,  
 Катылғанын койбогон  
 Қанғайга каршы барған, дейт.  
 Кармаш қылған жоолорду  
 Қалтыратып алған, дейт.  
 Қанғайдан чыккан Конурбай  
 Коркконуна чыдабай,  
 Элдикке эми келгенсип,  
 Эл бийлигин Манаска  
 Эргишип бергенсип,  
 Элде болгон айыңды  
 Ақылдаша бөлгөнсүп,  
 Ақылга дыйкан эр Конур  
 Амал қылып Манаска,  
 Жакындашып алыптыр,  
 Жайбаракат, жайдары,  
 Жасоосу жок барыптыр.  
 Эрдиги бар, эси жок,  
 Эчтеме менен иши жок.  
 Энөө баатыр Манасты  
 Ишенирип салыптыр.  
 Акмалап چаркын имерип,  
 Ар күнү жансыз жиберип,  
 Манастын жайын чалдырып,  
 Бар кабарын алдырып.  
 Күйма кулак кулагын,  
 Укканына кандырып,  
 Баарын билип алған соң,  
 Айбалтаны алдырып,  
 Сугатын мыктап кандырып,  
 Түпектүү наиза алдырып,  
 Найзанын тығын аябай,  
 Ажыдаардын суусунан  
 Сугат қылып малдырып,  
 Тирүү калса чапканда,  
 Өлбей калса сайгандада,  
 Уу жайылып өлсүн—деп,  
 Келберсиген чон бурут  
 Тиругүлөй кордук көрсүн—деп,  
 Каадасынча Конурбай

Жарактанып барыптыр.  
 Қапилем турған жездемди  
 Как әпкөгө сайыптыр..

«Укмуштардан кеп угам,  
 Нечен түркүн кеп угам,  
 Ырбап кетип жарасы  
 Жездем өлдү деп угам,  
 Кабылан эжем Каныкей  
 Жаман тууган азабын  
 Аябай көрдү деп угам.  
 Айланайын балбандар,  
 Баарыңар бирге келгиле,  
 Қелчүккө көңүл бөлгүлө!  
 Өзүнөр көргөн кең көлчүк,  
 Жездекем Манас өлгөндө,  
 Чынары куурап бир күндө,  
 Чалкып жаткан чон, көлчүк  
 Өзү эле соолуп калды эле.  
 Кызыл алма, тал калбай,  
 Кыбыраган жан калбай,  
 Ээн чөл болуп калды эле.  
 Карасаңар, баатырлар,  
 Қелчүгү толуп калыптыр,  
 Жашан тартып чар тартып,  
 Бактар көктөп алыптыр.  
 Қөгөрүп булут көрүнөт,  
 Эрбендер караан бөлүнөт.  
 Бирөө тору, бирөө көк,  
 Басмайылы басылуу,  
 Қөрпөчөсү тартылуу  
 Эки тулпар көрүнөт.  
 Ээрчен эки тулпар ат  
 Эжемдин аты болбосун?  
 Қөгөрүп турған көк булут  
 Эжемдин дарты болбосун?  
 Жүргүлө, эрлер, барадык!  
 Эжем болсо ошолор,  
 Дуулап жаткан Букарға  
 Қан көтөрүп алалык.  
 Басып келген жоо болсо,  
 Балакет салған дөө болсо,  
 Тебесүнөн басалык,

Төрт түлүгүн чачалык!  
Жортуп жүргөн эр болсо,  
Жолдоң кармал алалык,  
Айбат кылчуу шер болсо,  
Курмандыкка чалалык!  
Айланайын жигиттер,  
Аттангыла, барадык!».

Ысмайыл буйрук кылганда,  
Жетимиш мыкты баатырдын  
Қылычтары қынгырап,  
Үзөнгүсү шыңгырап,  
Айбалтасы жылтылдап,  
Найзанын учу кылкылдап,  
Адамдан белек түрдөнүп,  
Эчен түрдүү сүрдөнүп,  
Баарысынын мингени  
Кара байыр казанат,  
Калбыр өпкө, жез билек.  
Баарысынын кийгени  
Ок өтпөгөн кадама,  
Тийген окту мадама.  
Айбандан белек ат минип,  
Ар кимиси бир белек,  
Кыл куйругун чарт түйүп,  
Оозунан жалын шыркырап,  
Буйрук алган эрлердин  
Көзүнө неме қөрүнбәй  
Тегереги боз болуп,  
Делебеси козголуп,  
Темир кандын Ысмайыл  
Айбаттанып бакырып,  
Букардап ураан чакырып,  
Алтымыш албан балбандар,  
Айкырыкты салганда,  
Чыйырды менен Қаныкей  
Өлүп жерге кире албай,  
Жоо экенин биле албай,  
Бүткөн бойдон ал кетти,  
Өндөн кызыл кан кетти,  
Бедөнөдөй шордуу көз  
Белек-белек жаш кетти.

Қапа болуп Қаныкей  
Айткан сөзү мынакей:  
«Қагылайын энеке,  
Бейкүттән чыккан дөө окшойт,  
Мээннеттүү жанды кыйноочу,  
Күйүп жүргөн жоо окшойт.  
Төбөбүздөн басат го,  
Төгүп канды чачат го?  
Чыркыратып куу жанды,  
Курмандыкка чалат го?  
Кесип жүргөн жоо болсо,  
Қетпеген кегин алат го.  
Бүгүн көргөн эртөн жок,  
Ушундай беле дүйнө бок!  
Казгалдак деген кайран күш,  
Кайрылбай учат талаа деп,  
Тентип жүрүп өлдүк ээ,  
Энеке, карындан чыккан бала деп!  
Атаңдын көрү дүнүүгө,  
Арбыды мээнет күнүүгө,  
Тулпарларда чамаа жок,  
Качырып жоого кириүүгө.  
Жаарар бекен, энеке,  
Кайсынысын минүүгө?  
Армансыз болуп салышып,  
Көргүлүктү көрөйүн,  
Тириүүлөй колго түшпөстөн.  
Қагылайын энеке,  
Кан кечишип өлөйүн!».


Кайран киши Қаныкей  
Колундагы жарагын  
Карбаластап алганда,  
Сол таманын көтөрүп,  
Үзөнтүгө салгыча,  
«Бата бер, — деп, — энеке!»  
Оозун жыйып алгыча,  
Жер тумандап закымдал,  
Жетимиш балбан, Ысмайыл  
Жете келип жакындал,  
Бир тууганы Қаныкей  
Каралууну тааныды.


Айдай бети жыртылган  
 Жаралууну тааныды.  
 Эжесин таанып Ысмайыл,  
 Алтын жаак айбалта  
 Ашыгып булкуп алды эми.  
 Ач бөйрөкке таянып,  
 Айкырыкты салды эми:  
 «Жеткилен бирге кол берген,  
 Жети олуя жол берген  
 Жетигим жездем өлбөй кал!  
 Жеринен азып Букарга,  
 Желдей учуп ушинтип,  
 Бул жерге әжем келбей кал!  
 Атпайдын муңун көксөгөн,  
 Алышкан жоону тепсеген  
 Көзүндөгү кайраты,  
 Көк жалын болуп өлпөгөн,  
 Айланайын таянчым,  
 Арстаным жездем өлбөй кал!  
 Таалайындан айрылып.  
 Тамтандап тентип Букарга  
 Таалайсыз әжем келбей кал!  
 Мункантып таштап эненди,  
 Азапка салып әжемди,  
 Буюктурup баланды,  
 Мусалыр кылып карганды  
 Ақылман Бакай абаңды,  
 Бууданым жездем өлбөй кал!  
 Буруулуп басып Букарга,  
 Бууданымдын бүлөсү  
 Букарга тентип келбей кал!  
 Оролмо тоонун көк мойнок  
 Сенириндей кан жездем.  
 Таштан кайра тартпаган,  
 Болоттон учтал аштаган  
 Темириндеган жездем,  
 Алсыратып элинди,  
 Артка таштап жеринди  
 Айкелүм жездем өлбөй кал!  
 Аркалап качып баласын  
 Алыска таштап Таласын,  
 Улактуу кийик өндөнүп,  
 Эжеке, Букарга тентип келбей кал!..».

Ысмайыл үнду салганда  
 Жездекелеп калганда,  
 Аркасында балбандар  
 «Кан жезделеп» кошуулуп,  
 Айкырыкты салганда,  
 Ой-тоонун баары күнгүрөп,  
 Жаңырыгы созулуп,  
 Кан аралаш кандуу жаш  
 Омуроодо жошуулуп,  
 Каныкей кайги кеп айтат,  
 Кеп айтканда — деп айтат:  
 «Адырда жылкы ала баш,  
 Аргымак, буудан аралаш.  
 Асылың жезден өткөндө,  
 Аркада эркек бала жаш  
 Тоодогу жылкы төгүз сан,  
 Тобурчак күлүк, мээси жок,  
 Тоо толгон дүйнө таланды,  
 Иним, тойторуп алар ээси жок.  
 Көөлдөгөн көр Көбөш  
 Кен-Колдон чапты көчүмдү.  
 Жаш жетимди калкалап,  
 Энекемди аркалап,  
 Ала албай кеттим өчүмдү.  
 Калдайған кара башымда,  
 Жездекендөн айрылды.  
 Ой иним, отуз эки жашымда,  
 Талкалатып калаасын,  
 Таштап качтым Таласын.  
 Таң сыйктуу жездендин  
 Таласта боюн жашырды.  
 Талатып кордук көп көрүп,  
 Талыккандын айынаан,  
 Айланайын Ысмайыл,  
 Жетимди сага качырды.  
 Келберсиген жездендин,  
 Кен-Колдо боюн жашырды.  
 Кейиш күн түшүп башыма,  
 Көк жалдан калган жетимди,  
 Иним, таайына қарай качырды.  
 Бөдөнө деген кайран күш.  
 Бөлүнүп учат талаа үчүн,  
 Бөлүнүп кордук чын тарттым,

Береки жездемден калган бала үчүн.  
 Найзага таккан желек деп,  
 Айкөлден калган белек деп.  
 Тулпардан калган түяк деп,  
 Тураалбай тентип мен келдим  
 Туйгундан калган чунак деп.  
 Сенин жерин Букарды  
 «Талаам» десем оңбоюн,  
 Ушул жыргалдан калган чунакты  
 Балам десем оңбоюн!  
 Мойнана тумар тагып ал.  
 Башы менен берейин,  
 Жетиминди кор кылбай,  
 Иним ай, колуна алып багып ал!  
 Кууну күшкә жегизбе,  
 Курганды көргөн жалғызды  
 «Бирөөнүн уулу» дегизбе!  
 Катагандын кан Кошой,  
 Кагылайын абакем,  
 Көкөтейдүн ашында,  
 Көп жыйындын кашында,  
 Батасын берип жалгаган.  
 Батадан бүткөн Семетей,—  
 Кадиктүү аккан булагым—  
 Канымдан калган чунагым.  
 Көрөргө канча күнүм бар,  
 Ушундан башка кимим бар?  
 Оозумду ачып елкөнүм,  
 Көзүмдү ачып көргөнүм.  
 Айкөлдүн жалгыз баласы.  
 Каалап берген мен кандай,  
 «Жездемден калган белек»— деп  
 Жалдыратпай жалғызды  
 Каалап алсаң сен кандай?!»

Ысмайылга Қаныкей  
 Кылып берди ырымын,  
 Итаятын кечирип,  
 Кыркып берди чыбыгын.  
 Темир кандын Ысмайыл  
 Саадак огуи кармалап,  
 Кылыштын мизин жалмалап.  
 Антын кылып калды эми.  
 Эжеси берген жетимди  
 Бала кылып алды эми.  
 Кош аттап жигит чаптырып,  
 Букарга кабар салды эми.  
 Үрим кылып балага  
 Бадана тонду кийгизип,  
 Үрим кылып көтөрүп,  
 Чоң күрөңгө мингизип,  
 Букарга жете барганды,  
 Он жети күнү той кылып,  
 Бакандары майышып,  
 Баатырлары сайышып,  
 Семетейдин тоюна  
 Көп казына жайышып,  
 Алыстан келген сынчылар  
 Аябай тойду жеп кетти.  
 «Аман болсо бул бала  
 Ааламга татыйт»—деп кетти.  
 Кылладан келген көп сынчы  
 Кызыктуу тойду жеп кетти,  
 «Кыраан экен бул бала,  
 Кылымга татыйт»—деп кетти.  
 Муну мындай таштайлык  
 Семетейдин Букарда жургөнү-  
 нөн баштайлык.





## СЕМЕТЕЙДИН ӨСҮШҮ

**K**

ыраан Манас көкжалдын  
Ата экенин билгизбей,  
Жаратканы Кошойдун  
Бата экенин билгизбей,  
Кенирсип жаткан кең Талас  
Жери экенин билгизбей.  
Артыкча тууган Қаныкей  
Эне экенин билгизбей,  
Таманын жерге тийгизбей,  
Мандайын күнгө күйгүзбөй,  
Тай атасы Темир кан  
Садагасын кактырган,  
«Көнүлү эркин өссүн» деп.  
Күндө улак тарттырган,  
Бир жашына келгенде,  
Бирге ойногон балдарды  
Беймаза кылыш жадаткан.  
Эки жашка келгенде  
Эр мүнөзү көрүнгөн.

Эки көздөн чачырап,  
Учкундары көрүнгөн.  
Үч жашына келгенде,  
Жолборстай болгон көзүнөн  
Жалындап нуру төгүлгөн.  
Төрт жашына келгенде,  
Тентуш балдар жолобой,  
«Кабыргам кыйрап калат»— деп.  
Жакында бай жанына,  
Тетигинден көрүнгөн.

Беш жашына келгенде,  
Берендиgi билинген,  
Каруусуна ок-саадак  
Кадимкideй илиптири,  
Канаты бар бууданды  
Жаш Семетей миниптири.  
Алты жашка келгенде,  
Ар мүнөзү байкалган.

«Атасынаң ашат» — деп,  
Ар ким эле айта алган.  
Жети жашка келгенде,  
Желиккендей күүлөнгөн,  
Жерге карап күнгүрөп,  
Өзүнөн өзү сүйленгөн.  
Мылтык атып жаа тартып,  
Жан төң келбей үйрөнгөн.  
Сегиз жашка келгенде,  
Шөр өндөнүп жулунду.  
«Темирден кийим киен» — деп,  
Чечип таштап буулумду,  
Жазғы жүргөн үйөрдөй  
Жан-жагына урулду.  
Тогуз жашка келгенде,  
Тоого колу сунулду.  
Тоого чыккан токайдун  
Түп тамыры жулунду.  
«Тоодой болгон бул тентек,  
Топту бузат эми» — деп,  
Толгон элге угулду.  
Он жашына келгенде,  
Оболоп учуп дөтдеди.  
Оюна түшкөн кыялын  
Бир бендеге бербеди.  
Обу жок чыккан тентектии  
Сазайын берип колуна,  
Окшото кыйнал тергеди,  
Кабылан тууган чунакка  
Карши бир жан келбеди.  
Он бир жашка келгенде,  
Оттой жигит ээрчитти.  
Оюндағы жумушун  
Ого бетер өөрчүттү.

Он әкиге келгенде,  
Алоолоп турган өрт болду.  
Ачуусуна тийгендөр  
Аябастан мерт болду.  
Жер кыдырып суу бойлоп,  
Ондогон жигит кошчу алыш,  
Бар жарагын тегиздеп,  
Ит агытып, күш салып,

Мылтык атып, жаа тартып,  
Жол күзетүп жоо кезеп,  
Найзаны жерге мадатып,  
Күүлдөгөн бектерин  
Күчсүз кылып жадатып,  
Тентектиги ашынды.  
Тен келерге жан чыклай,  
Тегеренип ташынды.  
Он әкиде Семендин  
Баскан жолун тамандап,  
Дилде чапан, ак селде,  
Акыл тапкан ақ сакал  
Жетимдин ушул жоругун  
Темир канга жамандап,  
Келип турган жери ушул,  
Айтып турган кеби ушул:  
«Таксыр, Темир каныбыз,  
Аман болсун жаныңыз!  
Коломтодон шор чыкты,  
Ушу Букар шаарынан  
Семетей аттуу зор чыкты.  
Сага келдик каныбыз,  
Мыктаң кулак салыңыз!  
Семетейдин айынан  
Далай эшен кайгырды.  
Ала чапан кожодон  
Эчендин башы айрылды.  
Касиеттүү эшени  
Бу жетимин камады.  
Колго тийгөн кожону  
«Айтканың анык болбойт» деп,  
Кокуйлатып сабады.  
Бул жетимин жогунда  
Кан сөзүне төң болдук.  
Бул жетимин барында  
Башкалардан кем болдук.  
Өзөндүн талын кыйып ал,  
Өрттенүп чыгып баратат,—  
Өз элине кетпесе.  
Жетиминди тыйып ал!  
Бу жетимди тыйбасан,  
Капкалуу Букар элиндин  
Каалаганын кылбайбыз.

Эртейи-кеч эки убак  
 Эрмектей берсе жетимин,  
 Букарында турбайбыз.  
 Быбыл он экиге келиптири.  
 Он бешке келсе, он кылбайт,  
 Баарыбызды соо кылбайт.  
 Буланы булат алат го,  
 Минтип жүрсө жетимин  
 Бузукту мыктал салат го?  
 Кыяптуу жини кармаса,  
 Эшен эмес элиңе  
 Кыргынды бала салат го?  
 Оймок ооз, бото көз,  
 Ойкуштаган кыздарды,  
 Олжо кылып ушунтип,  
 Кыргызга айдап барат го?  
 Корголотот кожонду,  
 Койбой сабайт молдонду.  
 Тийип алат бәэнди,  
 Чыгарып иет бул жетим  
 Кап-кайдаты кәэнди.  
 Өчөшкөндү өксөтүп,  
 Карманп алыш жайлаган,  
 Касылдашкан жоо келсе,  
 Канга белөп айдаган.  
 Беттеше келген жоо болсо,  
 Берекесин койбогон.  
 Карапыда айласа,  
 Кабыландай жойлогон,  
 Бачагар кыргыз тукуму,  
 Таксырым, мууну тыйбасан,  
 Ушул турсун Букарга,  
 Же биз туралы Букарга.  
 Энеси мунун Каныкей  
 Тайган итче желди эле,  
 Көтөрүп алыш жетимди,  
 Таластан тентип келди эле.  
 Жетимиңди тыйбасан,  
 Бул жергө туруп иетебиз,  
 Туш-түштү көздөй кетебиз!»

Темир кан анда кеп айтат,  
 Кеп айтканда деп айтат:

«Куудай сакал кăрынды,  
 Кудай алсың барынды.  
 Ак селдечен кожонду,  
 Арбак урсун молдонду!  
 Ушу турган Семетей—  
 Тулпардан калган түягым.  
 Туу казанат чунагым.  
 Найзага таккан желегим,  
 Асылдан калган белегим.  
 Азып келген Каныкей—  
 Өз сөөгүмдөн чыкканым.  
 Чурулдашлай кулак сал,  
 Ушул болсун укканың!  
 Өлгөндө көргөн Семетей.  
 Тилетиме келгеним,  
 Баламдан чыккан эрмегим.  
 Мааниси жок кеп айтып,  
 Баламды менден бөлгөнүң!  
 Қокустан тийген кол экен,  
 Канакей сенин өлгөнүң?  
 Ушул тентек Семетей,  
 Кааласа, жазар кумарым.  
 Он экиге келди эле,  
 Менин кара кашка тынарым.  
 Эл оозунда элек жок,  
 Дагы ушундай сөзүндү  
 Укпасын менин кулагым!  
 Кызыл болот кылышты  
 Билегине илгизбе!  
 Қек жал Манас баатырды  
 Ата экен деп билгизбе!  
 Созулуп турган кара кыр  
 Жер экен деп билгизбе!  
 Береги қайыланган Каныкей  
 Эне экенин билгизбе!».

Деп ошентип Темир кан:  
 «Эл оозунда элек жок,  
 Элин белөк экен,— деп.—  
 Бирөө айтып көбү?  
 Жашырып жүргөн экен,— деп,—  
 Бузуктугун таятам  
 Ашырып жүргөн экен,— деп,—

Капырай ушу турган Семетей.  
Буламды булат алабы,  
Бузукту мыкташ салабы!  
Түбүмө чогуу жетеби?  
Казынам бузуп кетеби?  
Букарды бузуп алабы,  
Коконго кордук салабы?  
Өлгөндө көргөн балага  
Зарып кылып малымды,  
Казынам оозун ачайын,  
Дүнүйөмдү чачайын!  
Төгөрөктүн төрт бурчун  
Төптөл кабар салайын.  
Атагын уккан кишиге  
Айкөл Манастын ашын берейин!  
Билбей калган адамга  
«Баламдын тою, же» дейин.  
Калкыма кабар салайын,  
Сегиз кан элин чогултуп,  
Ат чаптырып той кылып,  
Калкыма бир тамаша салайын!  
Өлгөндө көргөн чунакты  
Маанайын паска түшүрбөй  
Калкыма кан көтөрүп алайын!  
Журт атасы болгондо,  
Коёр бекен тентегин?  
Калайык ээси болгондо.  
Көрсөтөр бекен жөнтөгүн?  
Эшен менен кожомо  
Коёр бекен кордугун?  
Журт буйласы болгондо,  
Таштар бекен зордугун?».

Деп, ошентип, Темир кан  
Эшенине, элине  
Кенеш сөзүн айттырды,  
Төгөрөккө чалтырды.  
«Той берет»— деп Темир кан  
Ала-кандай кат кылды:  
«Күрүчкө күлүк таптаган,  
Күйлөнүп үйдө жатпаган  
Буудандуу келсин тоюма!  
Найзаны мыкты сайышкан,

Ат буралып майышкан  
Найзакер келсин тоюма!  
Қабыландай кармашкан,  
Ат үстүндө арбашкан,  
Тоодой болгон жоон билек  
Мыктылар келсин тоюма!  
Белгилүү болгон күрөштөн,  
Берендер менен күрөшкөн.  
Жолборс билек, от жүрөк,  
Балбандар келсин тоюма!  
Мээлегенин жазбаган,  
Менсинип жоодон кичпаган,  
Калдайтып кисе байланган,  
Жамбыны жаздым атпаган  
Мергендер келсин тоюма!  
Кара тилиң кайраган.  
Кан алдында сайраган,  
Оозундагы шириң сөз  
Арашандай кайнаган,  
Кара жаак, жез тандай  
Ырчы, чечен аралаш,—  
Баары келсин тоюма!  
Өзүнөн-өзү ээликкен.  
Жоо көрбөсө жээликкен,  
Кан бағалек, кандуу кол  
Эрлери келсин тоюма!  
Калың элдин атасы  
Кары келсин тоюма!  
Калдайган элин башкарған  
Букардагы сегиз кан,—  
Баары келсин тоюма!  
Келип берсин калың журт,  
Көлдөй сорпо, тоодой эт  
Кыла турган оюма!».

Ошол кезде Каныкей  
Келгендерден кеп уккан,  
«Сегиз кан журту чогулуп,  
Той беришет»— деп уккан.  
Бул кабарды уккана,  
Тайторудай бууданды  
Чабайын деп бул тойго,  
Ырым кылып калды эми.

Күрүчтөн күрөп жем берип,  
Күнүнө терин алды эми.  
Арладан аса жем берип,  
Айда терин алды эми.  
Манастан калган боз кисе  
Моюнга байкуш салынып,  
Ак сарбашыл кой айтып,  
Арбактарга жалынып.  
Қабырга сөөгү сөгүлүп,  
Көзүнүн жашы төгүлүп,  
Көңүлдүн баары белүнүп,  
Көөдөнгө батпай көп санаа  
Кексөп жургөн экемин  
Көзүнүн жашы — он салаа.  
Бөдөнө сындуу кайран көз  
Белек-белек жаш кетип.  
Карагаттай кайран көз  
Камчы бою жаш кетип,  
Алапайын таба албай.  
Адамга акыл сала албай,  
Өзүнен өзү камыгып,  
Өксөп ийди Қаныкей  
Өзөктө өртө чалынып,  
Атпай қыргыз—кең Талас,  
Өзүнүн элии сагынып:  
«Казбай кал кудай, орумду,  
Кайнатпа, кудай, шорумду,  
Каран күн башка не салдын  
Ушунча бүлүк сонунду!  
Қазгалдак деген кайран күш,  
Кайрылбай учат талаа үчүн,  
Канчаны көрдүм кайран баш.  
Карындан чыккан бала үчүн!  
Бөдөнө деген кайран күш,  
Бөлүнүп учат талаа үчүн,  
Белекчө кордук мен көрдүм,  
Боорумдан чыккан бала үчүн!  
Бел байлал турган белим жок,  
Бекип жаткан жерим жок.  
Белгиге чалсам Торуну.  
«Женемдин аты экен»—деп,  
Белсенип сүрөп алгандай.  
Белгилүү қыргыз элим жок!

Октоя болгон Тайтору  
Белгилүү күлүк мал эле,  
Береним төрөм өлгөндө  
Катагандын кан Кошой  
(Кагылайын абакем!)  
Асага берген мал эле.  
Анык тулпар Тайтору  
Байгени нечен көрдү эле.  
Мөрөйүн бербей бөлөкке,  
Олжону нечен бөлдү эле:  
Ушу быйыл жаныбар  
Каржалар кези болду эле.  
АЗуусун жалап жаныбар,  
Алтымыш асый болду эле.  
Кимдер сүйүп койчу экен,  
Мендей жесир катынды?!  
Төлгөгө чаап көрөйүн  
Тайтору күлүк атымды.  
Астыга келсе Тайтору,  
Ушул турган Букардын  
Баш байгесин бөлөйүн!  
Артта калса Тайтору,  
«Ары жок катын» дедирбей,  
Ажалдан мурун өлөйүн!  
Тентиреп жүргөн чагымда,  
Кагылайын жалгыздын  
Бактысын сынап көрэйүн!  
Чыгып калса Тайтору,  
Ичимдең мунум ачайын!  
Чыкпай калса Тайтору,  
Жүрөгүмдө кара кан  
Ай талаага чачайын!  
Кагылайын Семетей,  
Атасын тарткан шер болсо,  
Көпкө тууган эр болсо,  
Кең-Колдон чапкан көчүмдү  
Келберсинген Көбөштөн  
Кетирбей алсам өчүмдү!  
Баштагыдай болтурса,  
Таласка кудай кондурса.  
Телгөгө чапкан Тайторум,  
Талашканды жыгып кел,  
«Таалайсыз катын» дегизбей.

Тай талашпай чыгып кел!  
Жоболондон качлаган,  
Жоого колтук ачпаган,  
Карангыда адашпас,  
Қабыландай жойлогон,  
Карсылдашып жоо келсе,  
Канын төкпей койбогон  
Кайран қыргыз элимди  
Кайра кудай көргөзсө!..


«Теринди суудай сыгып кел,  
Аркардай арыш арбытып,  
Тайтору атым чыгып кел!  
Тилегим чыклай ордунаң  
Душмандын көенү ток болсо,  
Бу баламдын кайраты  
Атасынча жок болсо,  
Өзүң өлүп, Тайтору,  
Чапканды жолго жыгып кел!  
Артта калсан, Тайтору,  
Ажалдан мурун өлөйүн!  
Астыга келсен, Тайтору,  
Ушул турган Букардын  
Байгесин чачып көрөйүн!  
Бөлөк жерге тентитип,  
Бөлүнту кудай санаамды.  
«Бөлөктүн уулу» дедирдин  
Өзүмдөн чыккан баламды.  
Казбачы менин орумду,  
Мындан ары кайнатпай,  
Кетирчи менин шорумду!  
«Качкан катын» дедиртип,  
О, кудай, башыма салба сонунду!  
Кууну күшкә жегизбе.  
Ушу турган Букарга,  
Күлкү қылып өзүмдү  
«Куураган катын» дегизбе!  
Казды күшкә жегизбе,  
Ушу турган Букарга,  
«Калжыраган карабет  
Качкан катын» дегизбе!  
Карады қылар белим жок,  
Төлгөгө чапсам Тайтору,

Капа қылбай сүрөөчү  
Карады қыргыз элим жок!  
Убара болсом, сында жок,  
Ушунтип төлгө мен кылсам,  
Уялбай сүрөп алуучу  
Уялаш қыргыз мында жок!  
Кимдер сүйүп кубантат  
Мендей жесир катынды?  
Өлбөсөм төлгө қылайын  
Тайтору күлүк атымды.  
Астыга келсе, Торумдун  
Баш байгесин берейин,  
А дүйнө кеткен төрөмдүң  
Арбагына сыйынып,  
Ушу турган Тайтору  
Төлгөгө чаап көрөйүн!  
Чыкпай калса Тайтору,  
«Ары жок катын» дедирбей.  
Ажалдан мурун өлөйүн!  
Капа болгон бул баштан  
Кайы кетер күн болсо,  
Касиеттүү қыргызды  
Кайрылып көрөр күн болсо,  
Үйлаган ыйым басылып,  
Умачтай көзүм ачылып,  
Таласка жетип, жеримде  
Өлө турган күн болсо.  
Падышалык кайран журт  
Көмө турган күн болсо,  
Тайтору атым чыгып кел!».

Арка чачын он бөлүп,  
Өргөн Каныш турбайбы!  
Айкел Манас барында,  
Аккуланы көп таптап,  
Адис болуп тулпарга  
Көнгөн Каныш турбайбы!  
Көп жыйындын кашында,  
Кекетейдүн ашында,  
Кагылышкан жасоодо,  
Канча бирин тулпардын  
Көргөн Каныш эмеспи!

Катын да болсо Манаска  
 Карангы түндө көз тапкан,  
 Капилеттен сөз тапкан,  
 Кааан болуп Манаска,  
 Келген Каныш эмепи!  
 Тайторудай буудандын  
 Арышын байкал көрүүгө,  
 Ай далаага салууга.  
 Сөөктөн терин алууга,  
 Капкаалуу Букар калаанын  
 Даалы жакы бетинде  
 Кең Букардын кек талаа,  
 Чоң-Акчийдин четине  
 Оолжуган Каныкей  
 Олбуй-солбуй камчы уруп,  
 Он-тетири теминип,  
 Томуктай жерде тоосу жок,  
 Токумчалык коосу жок  
 Мейкин сары талаада  
 Учкан күш менен жарышып,  
 Асмандаган буудандын  
 Оозу менен алышып.  
 Окоро түйгөн чоң тизгин  
 Алаканда карышып,  
 Обу жок мейкин эшилме,  
 Орногон кумга салды эми.  
 Оргуй-оргуй чуратып,  
 Ачуу терин алды эми.  
 Онкайгон тоонун урчугун  
 Он айланып алды эми.  
 Астындагы бууданы  
 Атырылып ыргыштап,  
 Башын жерге салды эми.  
 Таманы жерге тарсылдал,  
 Кара болот ооздук

Көмөкөйдө карсылдал,  
 Учкан күш менен жарышып,  
 Анык кайып буудандын  
 Тизгини менен алышып,  
 Эңкейиште жүгүрсө,  
 Эликтей колу сайылып,  
 Өр таяна бергенде  
 Кыл күйругу жайылып,  
 (Эр мүчөлүү шамдагай.  
 Катын мындай болобу!)  
 Бул еңдөнгөн тунжурду  
 Жөн киши деген онобу?)  
 Табына келген Тайтору,  
 Тоо бүркүттөй күрүлдөп,  
 Сөөгүнөн чыккан ачuu тер  
 Түяктан ылдый дырылдал,  
 Кабырганын баарысы  
 Камчы салтай бөлүнүп,  
 Кайра тартып келди эми.  
 Каааны тоодой көрүнүп,  
 «Кантээр экен эртөн»— деп.  
 Көзүнөн жашы төгүлүп,  
 Тал чыбыктай бүгүлүп,  
 Ийменгенисп кылчакта,  
 Чыйырдыны кучакта,  
 «Төлгө кылдым эне!»— деп,  
 Аттан түшө жүгүрүп,  
 Арстан мүчө, алп катын  
 Тизесин бүгүп жүгүнүп,  
 Батасын сурап энеден,  
 Мойнана камчы салынып,  
 Туруп калды Каныкей  
 Токсондогу жөлөгү—  
 Эңесине жалынып.





## ТАЙТОРУНУ БАЙГЕГЕ КОШУУ

**A**

чка келсе Канышка,  
Ак досторкон тамактай,  
Күйүт тарткан Канышка  
Күлүп турган кабактай,  
Өлөр кезде Канышка  
Өфөде кылар өбөгү,  
Өксөгөндө Канышка  
Өбөк кылар жөлөгү,  
Адашканда ақылы  
Адамзаттын баарынаң  
Арка кылған жакыны, —  
Энекеси Чыйырды  
Бекем кысып кучактап.  
«Берекем!» — деп бышактал,  
Эптеп эпкө келген сон,  
Тайторуну чабууга,  
Кудай берсе олжону,  
Көлкө бөлүп салууга.  
Олондой болгон кара чаң

Тебесүнө түйүнүп,  
Эркектин киймин кийинип,  
Темирдей өңү көгөрүп,  
Сырбаранын өнөрүп,  
Багын сынап баланын,  
Көңүлү көпкө белүнүп.  
Көзүнүн жашы төгүлүп,  
Эмне болсо көрөм деп,  
Чыкпай калса тулпарым,  
Ажалдан мурун өлөм деп,  
Кой дегенге тил албай,  
Алгыр күштай айланып.  
Эр жарагын байланып,  
Акборчукту камчылап,  
«Алдагандай болот» деп,  
Көзүнүн жашы тамчылап,  
Ақ куржунду бектөрүп,  
Алты жүз кырк үч тулпарды  
Абайлап көздөн өткөрүп.

Желдей болгон буудандын  
Эчендерин көз көрүп,  
Баарын сыйнап болгондо,  
«Тобокел» деп токтобой,  
Тоодой болгон Каныкей  
Тайторудай буудандын  
Кейкөлүп турган көкүлүп  
Көк жибек менен түйдү эми.  
Куллунгана сыйда күйругун  
Куу шайы менен түйдү эми.  
Эки кулач чоң чылбыр  
Узунун тандап такты эми.  
Окоро түйгөн ак ноктоо —  
Тайторуга чаң чоктоо  
Бышыгын тандап кетти эми.

Ичкенин жолун төтөлөп,  
Букардагы сегиз кан,  
Сегиз кандын алдынан  
Тайторусун жетелеп.  
Өфө-төмөн карабай,  
Өлөмүн деп санабай,  
Чиймекчи болду сызыкты,  
Атына бирөө катылса,  
Көрсөтмөк болду кызыкты.  
Кеөдөнгө батпай көп санаа.  
Көзүнүн жашы он талаа:  
«Токсон беште карыям,  
Тоодой болгон төрөмдүн  
Өзүн тапкан олуяم,  
Көрүп койсом, көөнүм ток,  
Энемден башка көрүүм жок.  
Айдыны көлдөй дарыям —  
Алыстагы Таластан  
Ала келген олуям,  
Карап турсам, кардым ток.  
Көрүп турсам, көөнүм ток,  
Энемден башка көрүүм жок.  
Ак байбиче карыя —  
Энекеме барайын,  
Энемден бата алайын!  
Энем бата бербесе.  
Тайтору чаап кетейин.

«Желикпе» десе бейтаалай  
Касиеттүү энeme  
Садага болуп кетейин!».

Деп, ошентип, Каныкей  
Аста сүйлөп сабылып,  
Энекелеп жалынып:  
«Чондугу тоодой карыям —  
Кадырман кыргыз элимден  
Ай далыма мингизип  
Ала келген олуяم,  
Берен эне кулак сал!  
Айланайын энекем,  
Өзүндө менин берекем.  
Элибиз элден кем эмес,  
Атыбыз аттан кем эмес.  
Жашы менен карысын  
Көрүп келдим баарысын,  
Сыйнап келдим акмалап,  
Бууданынын баарысын.  
Бакты баштан тайбаса,  
Абакемдин Тайтору  
Бере койбос намысын!  
Согулайын энеке.  
Төлгө кылып торуну  
Анык болду чабышым.  
Бел байлаган белим жок,  
Белгиге чапсам Тайтору,  
Белсенип сүрөп алуучу,  
Белгилүү кыргыз элим жок.  
Кимдер каалап койчу экен  
Мендей жесир катынды,  
Төлгөгө чаап көрөүн  
Тайтору тулпар атымды!  
Чаба турган Тайтору —  
Кетмен туяк, кен соору.  
Кенен жердин малы эле.  
Чыгып калса Тайтору,  
Букарга кызык салайын,  
Батанды берчи, энеке,  
Падыша атам алдына  
Эркекче болуп барайын.  
Дубанды менден аяба,

Үмүткөр болгон балаңа!  
Медерим, менин энекем,  
Каршылык кылбай, кайтыrbай,  
Батанды бергин, берекем!».

Ак байбиче Чыйырды  
Барбайып колун көтөрүп,  
Күрсө-күрсө жөтөлүп,  
Кол көтөрүп зар ыйлайт.  
А дүйнө кеткен Манасты  
«Колдой көр» деп дагы ыйлайт:  
«Ажыбай, Бакай — эки кан,  
Арка болуп колдой көр!  
Айланайын жараткан,  
Каныкей ишин ондой көр.  
Алмамбет, Чубак эгизим.  
Жесириңе көзүң сал!  
Сыргак, Серек тенизим,  
Кайтыга тууган жененди,  
Кансыраттай сүрөп ал!  
Ишин тенир ондоочу,  
Жесириңди колдоочу!  
Үмүткөр болгон байкушту  
Жер каратып койбоочу!  
О. Қаныкей, кулунум,  
Тилегиң тенир берсинчи,  
Ушу турган Тайторун  
Байгеге чыгып келсинчи!  
Капанды атың ачсынчи,  
Санаанды атың бассынчи.  
Кайтынды калың жазсынчи!  
Тилекти кудай берсинчи.  
Телмирип турган жесирдин  
Торусу чыгып келсинчи!».

Каралуу катын Қаныкей  
Чыйырдыдан бата алып,  
Сан санаага маталып.  
Букарды көздөй аттанды  
Бөксөнүн жолун төтөлөп,  
Тайторуну жетелеп,  
Касабасы калкылдаپ,

Жабдыгынын баарысы  
Жай-жайында шаркылдаپ.  
Көргөндүн көөнү бөлүнүп,  
Сөлөкөтү, сөөлөтү  
Эр Манастай көрүнүп.  
Кара чаар кабылан,  
Капталында чамынып.  
Кара кийген жесирди  
Кайыптар колдоң алыптыр.  
Чолок чаар арстаны  
Жандай салып чамынып,  
А да колдоң алыптыр.  
Эки беттин отунан  
Бир байлактык түк чыгып,  
Оозунан түтүн буркурап,  
Каалгадай кашка тиши  
Таруудайдан биркырап.  
Оозунан жалын төгүлүп,  
Опол тоодой көрүнүп,  
Букарга кирип барганды,  
Букардагы сегиз кан  
Как жарылып дыркырап.  
Эки колу боорунда,  
Салам айтты чуркурап,  
Узун кулак сарысы,  
Көк ала сакал карысы.  
Бирөө эмес, дүркүрөп,  
Букарлыктын баарысы:  
«Белгилүү экен, бек экен,  
Биздин элге белгисиз,  
Кайдан чыккан эр экен!  
Кен көкүрөк жайык төш,  
Келберсиген шер экен.  
Ушу турган Букарга  
Темирден коргон чеп экен!  
Кайраттанып жоо чыкса,  
Бели тийчүү шер экен!  
Атка тумар алтындан,  
Тагып алчу эр экен!  
Күлүктөрүн жооруттай,  
Көнүлдөрүн ооруттай.  
Четтөн келген эр болсо  
Багып алчу шер экен!..».

Алар антип жатканды,  
Тайторудай бууданды  
Кара кийген Каныкей  
Кошуп туруп калды эми,  
Ат айдагыч жигиттер  
Булактатып желегин,  
Айдоого атты даярдан.  
Тосуп туруп калды эми...

Муну мындаи таштайлы,  
Каныкейдин иниси,  
Кан Ысмайыл баатырдын  
Кылышынан баштайлы.  
Карт буурадай күркүрөп.  
Каарын көргөн адамдар,  
Карай албай зиркиреп,  
Капалуу баатыр Ысмайыл  
Калк ичинен кел угуп,  
«Бузулган катын Каныкей  
Букарда жатып ээлигип,  
Атын чапты»—деп угуп,  
Кандай укмуш, кандай ар?!  
Арсызды кудай урганын.  
Айласы кеткен куу жесир  
«Ат чабам» деп турганы!  
Минтсе долу он кылбайт,  
Эгерде бизди соо кылбайт.  
Жесир жүрүп жээликкен,  
«Ат чабам»— деп ээликкен,  
Арсыз мынча болобу?!

Сыздаган сөөк кимдики,  
Сынган намыс кимдики?  
Кеткен намыс кимдики,  
Келген намыс кимдики?  
Жесир жүрүп жээлигип,  
«Ат чабам» деп ээлигип,  
Эркек киймин кийинил,  
Эселеек мындаи болобу?!

Катын кылбас бул жорук,  
Эл аралап төтөлөп,  
Алтымыш асый Торусун  
«Чабамын» деп жетелеп,  
Сегиз кандан эр издеп.

Болбой калган кезиби?!

Эрге көөнү бузулуп,  
Оңбай калган кезиби?!

Төре жездем Манастын  
Төшөгүн баскан оңобу?!

Төрөнү кордоп отурган,  
Ушундай арсыз болобу?!

Кордоп жүрсө Манасты,  
Канчыктын иши оңобу?!

Арбагын эрдин кордогол,  
Ушул өндүү ургаачы,  
Эгерде эки болобу?!

Дел, ошентип, Ысмайыл  
Барабанын ургузуп,  
Баарына жардык салды эми.  
Жоо тийгендей жабылып,  
Балбандардын баарысы  
Ысмайылдын жанына  
Жетип барып калды эми.  
Кара жиндей Ысмайыл  
Каарданып бакырып,  
Ок жыландай атылып,  
«Бери кел»— деп белсенип,  
Семетей уулун чакырып:  
«Ой, Семетей кулунум,  
Келгендерден кел уктум,  
Жесир эжөн кесепет  
Ат чабам деп ээлигип,  
«Желип жүрөт» деп уктум.  
Бузуктукка бел байлан,  
Намыссыздық кылган го?!

Эри өлгөнгө сүйүнүп,  
Каралуу чачын түйүнүп,  
Кадимки баатыр эмече.  
Эркектин киймин кийинил,  
Бузуктук жолду төтөлөп,  
Алтымыш асый бир атын  
«Чабамын» деп жетелеп,  
Эбин таап кейиөк кие албай,  
Элтөл эрге тие албай,  
Эр кыдырып чыр баштал.  
Эсепсиз уят сыр кылды.

«Эси жок жесир» дедиртип,  
 Баарыбызга чыр кылды.  
 Бул ишке кайдан көнөлүк,  
 «Тентиген катын» дедирип,  
 Баарыга шылдың болгончо,  
 Тирүү жүрбей өлөлүк!  
 Ой. Семетей кулунум,  
 Өзөндүү дайра булагым,  
 Өлгөндө көргөн чырагым,  
 Тур, Семетей, барып кел!  
 Астыга келсе Тайтору,  
 «Манас-Манас!» бакырып.  
 Манастап ураан чакырып,  
 Бери сүрөп алыш кел!  
 Артта калса Тайтору,  
 Кармай калып канчыкты,  
 Канын суудай ағызып,  
 Курмандыкка чалып кел!  
 Жол үстүнө сүйрөтүп,  
 Даңгыттарга жарып кел!  
 Башын кесип байланып,  
 Атакең Ысмайылга алыш кел!  
 Ал өндөнгөн бузукту  
 Жолотпо, балам, өзүмө,  
 Көргөзө көрбө көзүмө!  
 Жәэлигип жүргөн катындан,  
 Мындан кордук көргөнүм,  
 Тирүү туруп өлгөнүм!  
 Аттаныла. баргыла!  
 Айткан сөздү алгыла!  
 Калып калса Торусу,  
 Бир адамга көрсөтпөй,  
 Бир адамга билгизбей,  
 Долуланган канчыкты  
 Чабуусунан жаргыла!».

Бул сөздү угуп Семетей,  
 Алтымыш балбан эр менен,  
 Алдыр-будур бел менен.  
 Кузгун учпас чөл менен,  
 Оозунаң тутүн буркурап,  
 Көзүнен жалын шыркырап,  
 Ачуусу келип әжеге,

Бүткөн бою зыркырап,  
 Каныкейди соймокко  
 Жөнөп калды дыркырап...

Муну мындай таштайлы,  
 Ээрдей болгон белесте  
 Эс таппай турган каралуу  
 Каныштан сөзду баштайлы.  
 Кайгылуу тууган Каныкей  
 Қасиеттүү жан эле,  
 Үнү угулуп, өзү жок,  
 Эки ийинде олтурган  
 Жыланач бала бар эле.  
 Болгон ишти, күйүттү  
 Айтып жүргөн ал эле.  
 Кулактан карман кыбырлап,  
 Ошо кезде баласы  
 Кансыраган Канышка  
 Айтып берди шыбырап:  
 «Эй, Каныкей байкушум,  
 Колунду сууга малып ал,  
 Айткан сөздү толуктап,  
 Кулагына салып ал.  
 Қазгалдак деген кайран күш  
 Кайрылбаган талаадан,  
 Ат чабам деп желигип,  
 Ажалдан мурун өлөсүн  
 Кардыңдан чыккан баладан.  
 Астыга келсе Тайтору.  
 Уулундун жүзүн көрсүн,  
 Үрматына көнөсүн!  
 Артта калса бул атын.  
 Өлүмгө көздү сүзүп кой,  
 Ажалдан мурун Каныкей  
 Жанындан күдөр үзүп кой!..».

Бул кабарды укканды,  
 Өрттөнүп ичи болду чок  
 Қасиеттүү Каныштын.  
 Каалаган журту мында жок,  
 Бел байлаган бели жок,  
 Белгилүү атпай эли жок.  
 Кабырга сөөгү сөгүлүп,

Көзүнүн жашы төгүлүп,  
Не кыларын биле албай,  
Үстүкө караң түн түштү,  
Қайылуу жесир башына  
Жетимиш түркүн иш түштү..

«Кагылайын Семетей,  
Эбин таал көйнөк кие элек,  
Эси кеткен шордуунун  
Эне экенин биле элек.  
Киндик кесип кир жууган,  
Кенирсиген кең Талас  
Жери экенин биле элек.  
Ак калпактуу эр кыргыз  
Эли экенин биле элек.  
Алты арамдын айынан  
Алып келген Букарга  
Мен экенин биле элек.  
Намыска тууган чунагым  
Жолуман кармап алат ээ,  
Жалынганга карабай,  
Жол боюна жарат ээ!  
Аркама бүткөн олон чач  
Өрүп алмак болдум ээ!  
«Ат чабам» деп ээлигил,  
Айкөлдөн калган жалғыздан  
Өлүп алмак болдум ээ!  
Кутулбадым, ээ кудай.  
Көкүлдө ката санаадан;  
«Ат чабам» деп кутуруп,  
Арманда кетмек болдум ээ  
Көөдөндөн чыккан баладан!  
Ыйлагандан пайда жок,  
Ажалдан качар айла жок,  
Бүгүн көргөн эртең жок  
Ушундай экен дүйнө чок!».  
Деп ошентип, Каныкей  
Манастан калган дүрбүнү  
Мойнунан жулуп алды эми.  
Манасты көргөн немедей  
Онду-солду кучактап,  
Жыттап-жыттап калды эми...

«Не болсо да көрдүм» дөп,  
Бардыгын алып мойнуна,  
Жашын төгүп койнуна,  
Белеске чыгып турду эми.  
Акборчук оозун бурду эми.  
Бурамасын имерип,  
Булкуп көзгө жиберип,  
Дүрбүсүн салып турду эми.  
Кең кепенин четинде  
Дениздин берки бетинде,  
Оргуп-оргуп чаң чыгат,  
Оргуган чанды көргөндө,  
Каныштан сызып жан чыгат.  
Оргуган чанды караса.  
Атасынын Актулпар  
Арыштал чуркап алыптыр,  
Калын чандан бөлүнүп,  
Жалгыз болуп алыптыр.  
Күйругу көзгө дирилдеп,  
Көкүлү көккө бириндеп,  
Закым болуп калыптыр.  
Акын артын караса.  
Чоңкашканын чаны экен.  
Мунун артын караса,  
Чоңкүрөн сыйдуу мал экен,  
Үчтүн артын караса,  
Элик шыйрак, шам кулак,  
Қара кашка аргымак  
Караса көзгө илинбейт,  
Үстүндө журген баланын  
Канаттай болуп туш-тушка  
Этектери дирилдейт.  
Темир кандын төрт тулпар  
Узап чуркап алыптыр.  
Андан бөлөк бир жылкы  
Кайда экени билинбейт.  
Канча карап турса да,  
Каныкейдин көзүнө  
Жалгыз караан илинбейт.  
«Ай каранғы болгондо  
Түн эмине болуучу?  
Артта калса Тайтору,  
Күн эмине болуучу?

Астымда тарткан тор белем,  
Мандайда калың шор белем?  
Мен карабет бейбактын  
Мандай сөөгү кайкы экен,  
Падышам көзү өткөндө,  
Күн көрөрүм тайкы экен.  
Айланайын жараткан,  
Жан кылып мени жаратсан,  
Тунук көлдө чалкыган  
Кууну күшкү жегизбей  
«Ары жок катын уулунан  
Арам өлдү» дегизбей!..».

Деп, ошентип, Каныкей  
Аттын оозун бураалбай  
Чыңырып ыйлас туралбай,  
Кабыландын чоң дүрбү  
Кайра көзгө имерип,  
Кайра салып жиберип,  
Кайра дүрбү сунду эле,  
Кен-Мойноктун жонунда  
Башын жерге сала албай,  
Аркардай арыш алаалбай,  
Каргадай бала жонунда  
Келе жатат Тайтору  
Үч жүз аттын соңунда...

«Арбак урган Тайтору  
Эми кайдан жүгүрдү!».  
Деп, ойлонуп, Каныкей  
Чымындай жандан түнүлдү.  
Мурдунан суусун тарталбай,  
Көзүнүн жашын артаалбай,  
Кабыргасы сөгүлүп,  
Кан аралаш аккан жаш  
Акборчуктун жалына  
Шорголоп турду төгүлүп...  
«Алда, чиркин, куу дүйнө,  
Мандай сөөгүм кайкы эле.  
Туулгандан муқайып,  
Күн көрөрүм тайкы эле.  
Ай караңы түн экен,  
Ажалым жетер күн экен  
Жаш күчүктөй кыңылдал,

Жарап өлмөк экемин!  
Табытим жок, бейит жок  
Арам өлмөк экемин!  
Как эткендөн карга жок.  
Талаада өлмөк экемин!  
Асылын көрбөй арманда  
Баладан өлмөк экемин...  
Өзөндүү дайра — булагым,  
Өлгөндө көргөн чырагым,  
Боз ала туйгүн болпонум,  
Боз карчыга Чолпонум;  
Жоо жарагын кие элек,  
Мен бечара, шордуунун  
Эне экенин биле элек!  
Кылыштан калган кыягым,  
Кымбаттан калган чырагым,  
Туллардан калган түягым,  
Туйгундан калган чырагым,  
Найзага таккан желегим,  
Айкөлдөн калган белегим  
«Атам» деген Ысмайыл  
Жат экенин биле элек.  
Айкөлүм Манас көк жалдын  
Ата экенин биле элек.  
Тайган иттей мен шордуу,  
Желгендигим биле элек.  
Таластан качып бала учун  
Келгендигим биле элек.  
Беш-Аркар жылдыз батканча,  
Беш кайрылып бурулуп,  
Эмизгеним биле элек,  
Абакем Бакай азыгын  
Жегизгеним биле элек.  
Күйүктүн белин чыркырап  
Ашкандыгым биле элек.  
Аркалап алып Таластан  
Кацкандыгым биле элек,  
«Энекең мен» деп, мен шордуу  
Эмчегимди көрсөтсөм,  
Эненмин деп, жалбарсам,  
Эзелде чунак болбойт ээ?!  
«Кесепеттүү шайтан» — деп,  
Кылтайбай шилтеп қылышын,

Курган жанды койбөйт әэ?!  
 «Бууругул жүргөн жесир» деп,  
 Жолуман кармап алат әэ?!  
 Дөөгүрсүп турган балбандар  
 Кекбөрү кылып қалат әэ?!  
 Шордуу энесин тааныбай,  
 Чыркыратып өзүмдү,  
 Чукуп таштап көзүмдү,  
 Жол үстүнө сүйрөтүп,  
 «Ээликмелүү канчык» деп,  
 Даңгылтарга жарат әэ?!  
 Талаада сөөгүм даңкайып,  
 Көмүүсүз болуп қалат әэ?!  
 Чакылдаган чакчыгай  
 Чарасына көзүмдүн  
 Уяларын салат әэ?!  
 Тал жибектей чачымды,  
 Айдай иймек кашымды  
 Куркулдал кузгун тытат әэ?!  
 Кардан аппақ этимди  
 Жулкуп таштап бетимди,  
 Ит-куштар келип жутат әэ?!  
 Ботодой болгон көзүмдү,  
 Каркылдал карга оёт әэ?!  
 Каалгадай ак тишке  
 Шакылыктап сагызган  
 Ойноктоп эркин конот әэ?!  
 Алмадай болгон эки әмчек  
 Кара жору тоёт әэ?!  
 Жайдары жазы кабагым  
 Қажырдын жеми блот әэ?!  
 Бүлкүлдөгөн бөйрөкту  
 Түлкү какшаал оёт әэ?!  
 Бурулуп бүткөн булчунду  
 Бурдап-бурдап сугунуп,  
 Бөрүлөр талап тоёт әэ?!


«Жоболондуу төлгөнү  
 Тартпай койбой не болдум?!  
 Тозокко тууган мен катын  
 Тоодой болгон Торуну  
 Чаппай койбой не болдум?!

Мандай сөөгүм кайкы әкен,  
 Манастын көзү откөн сон,  
 Күн көрөрүм тайкы әкен!  
 Кен Таластыя баткалда,  
 Керилген төрөм коркутуп  
 Кыйын болуп жатканда,  
 Тарса-тарса жөтөлүп,  
 Жаздыктан башын көтөрүп,  
 Жаман болуп турганды,  
 Курман болуп куу катын,  
 Өлүп албай не болдум?!  
 Кыл мурутун шыйпайтып,  
 Кыямат көздөй жол тартып,  
 Кыйноо көрүп жатканда,  
 Курман болуп терөмө,  
 А дүйнөнү мен мурда  
 Көрүп албай не болдум?!  
 Улуу тоодон унчуккан  
 Улар болбай не болдум?!  
 Тартынбай өлүп, бир жатып,  
 А дүйнө кеткен көк жалга  
 Курман болбай не болдум?!  
 Бешигимди жонума  
 Артпай койбой не болдум,  
 Мээнетинди мынчалык,  
 О, кулунум Семетей,  
 Тартпай койбой не болдум?!  
 Бел байлаган белим жок,  
 Бекинип жаткан жерим жок.  
 Бейпай тартсам мынчалык,  
 Берендин зайбы деп турган  
 Берекем кыргыз элим жок!  
 Каз айланса зоо да жок,  
 Калдайган кардуу тоо да жок,  
 «Кайгырбагын жөнү жок,  
 Асылым — женем, койгун» — деп,  
 Көңүл айтып коюучу,  
 Аргын, кыргыз элим жок!».

Деп, ошентил, Қаныкей  
 Бурамалуу дүрбүнү  
 Дагы бурап имерип,

Бууданды көздөй жиберип:  
«Аныктап кармап, сунайын,  
Арбактардан сурайын,  
Алдында торум келбесе,  
Алтымыш торпок, кырк тайга  
Сатып алган Актинте  
Кынынан сууруп алайын,  
«Күткөнүм ушу эми»— деп,  
Кый субөөмө кадайын!  
Алтын ооз дүрбүнү  
Алты жолу салайын!

Аныктап туруп карайын,  
Чубап өткөн аттарды  
Акмалап баарын санайын!  
Аябай анык түңүлүп,  
Баламдын колун тийгизбей,  
Каныма жанын күйгүзбей.  
Мен өзүм өлүп калайын!».  
Ошондо эр мүчөлүү Каныкей  
Акборчук оозун бурду эми,  
Арбагы күчтүү Манаска  
Жалынып ыйлап турду эми...





## ТАЙТОРУНУ СҮРӨӨ

Ч

ыгырыгын имерил,  
Манастан калган дүрбүнү  
Чын көзүнө жиберип,  
Бурамасын имерил,  
Буркурап ыйлап жиберип,  
Будандын оозун бурду эле,  
Ажалга каршы баскандай,  
Айкаша турган арстандай,  
Бардыгына бел байлап,  
Дүрбүсүн салып турду эле.  
Ит-Торпунун жолунда,  
Кезен қырдын оюнда  
Санап көрсөң Тайтору,  
Келе жатат кайран мал  
Алтымыш аттын соңунда.  
Башын жерге салыптыр,  
Аркандай арыш алыптыр;  
Мойнүн жерге салыптыр,  
Болжолсуз арыш алыптыр;  
Желгенине жел жетпей,

Жеткилең чуркап калыптыр;  
Басканына мал жетпей,  
Башкача чуркап алыптыр.  
Эңкейиштеп алганда,  
Коржондогон Торунун  
Эликтей колу сайылат;  
Өргө тарта бергенде,  
Жал-куйругу жайылат;  
Талаа-түзгө келгенде,  
Таманы жерде тарсылдайт;  
Кара болот ооздук,  
Көмекейдө карсылдайт.  
Араандай оозу ачылат,  
Кан аралаш ак көбүк  
Омуроого чачылат.  
Кара болот ооздук  
Көмекейдү каккылайт,  
Тал жибектей куйругун  
Чаткы аякка чапкылайт.  
Көкулүн көккө ыргытып,

Қөнектей болгон туягын  
 Қөрүнгөн жерге мылгытып,  
 Ойнор кетчүү немедей,  
 Ойсөндөл башын чулгутуп,  
 Маралдай болгон денеси  
 Қапкара чанга бөлөнүп,  
 Үстүндөгү баласы  
 Ээр кашына жөлөнүп,  
 Келе жатат Тайтору  
 Эрегишип, көжөлүп.  
 Өзүн-өзү биле албай,  
 Бир санага кире албай,  
 Қанча кайрат кылса да,  
 Жаш шорголоп тыя албай,  
 Ичи күйүп от болуп,  
 Өрттөнүп кетчүү чок болуп,  
 Буйдала түшүп дүрбүсүн,  
 Дағы салды токтолуп.  
 Сары адымак урчукта,  
 Салынган тоонун түмшукта,  
 Қөрүүчүнүн жонунда,  
 Кара талаа боюнда  
 Келе жатат Тайтору  
 Отуз тулпар соңунда.  
 «Ой жаныбар, бууданым,  
 Белгилүү күлүк мал элең,  
 Ардыгым айтам кудайга,  
 Алтымыш асый так элең!  
 Уга көр, Тору, сөзүмдү,  
 «Ээликкен катын» дедиртип  
 Өзектен чыккан балама  
 Шерменде кылба өзүмдү!  
 Мындан ары боздотуп,  
 Ой, жараткан тенирим,  
 Ыйлата көрбө көзүмдү!»

Санасы сандап бөлүнүп,  
 Сары оору болгон эмедей,  
 Қөзүнүн жашы төгүлүп,  
 Чоо жайын толук алды эми.  
 Мұнарык тартқан урчукта,  
 Боз адымак түмшукта;

Қезендинин жонунда  
 Келе жатат карт буудан  
 Кен-Ак-Чийдин боюнда,  
 Он эки тулпар соңунда.  
 Карапалуу байкуш Қаныштын  
 Қөнулу көпкө бөлүндү,  
 Қөрүп карап туралбай,  
 Қөлкүлдөл жашы төгүлдү.  
 Көп ыйлаган бейбакка  
 Қөнүлүндө көксөгөн,  
 Қек жалдары қөрүндү.  
 «Ааламга жетер даты,—деп,—  
 Аяшымдын аты»—деп,  
 Алтын айдар, чок белбоо,  
 Азиз кандын жалғызы  
 Ай сарала ат минип,  
 Жал-күйругун чарт түйүп,  
 Жалаң кылыч байланып,  
 Қөпкөк темир курчанган,  
 Жети түмөн кол көрсө  
 Желгине кирип кол салган,  
 Қыргындан кыя кайтпаган  
 Өлүмдөй кайра тартпаган,  
 Ааламға жетер үнү бар,  
 Ажыдаардай сүрү бар,  
 Арыштаган бууданды  
 Алмамбет сүрөп алыптыр,  
 Айгайлап жолго салыптыр.

Анын бери жагында  
 Узун бойлуу, кен далы  
 Найзакерден ыктуусу,  
 Сан қыргыздын мыктысы,  
 Азаматтын артыгы,  
 Қырк жоронун қырааны,  
 Арстан тууган бу дағы,  
 Акбалтанын Чубагы,  
 Ач кыйкырык, куу сүрөөн,  
 Алышса адамдың алы жетпеген;  
 Арстандың тиши өтпөгөн;  
 Қек рапыс тон кийген,  
 Қөгала сындуу ат минген,

Зордугу тоонун сенирдей,  
Жоо көрүнсө жегидей,  
Касаба колдо көрүнгөн,  
Оозунан оту төгүлгөн,  
Кыйкырып найза сунганды,  
Кырк миң колдой көрүнгөн,  
«Женекемдин аты,— деп,—  
Угулду мага даты»— деп,—  
Айланайын шер Чубак  
Артыкча сүрөп алыптыр,  
Айгайды бу да салыптыр.

Асты жагын карасаң,  
Кара болот кыргагы,  
Карангыда жол тапкан,  
Капилеттен сөз тапкан  
Кабылан Манас Сыргагы  
Чыканактап калбаган,  
Чырм этип уйку албаган,  
Атка женил, тайга чак,  
Ар убакта жолго сак,  
Уйкусу жок эр Сыргак,  
(Ааламга жетер чамасы,  
Манас менен бул Сыргак  
Ага-ининин баласы)  
Кыраакы, баатыр көрөгөн,  
Кыйкырышкан жоо келсе,  
Кызыл канга бөлөгөн,  
Көпкөк темир кийинген,  
Көп элди көрсө, сүйүнгөн,  
«Угулду мага даты,— деп,—  
Бул женекемдин аты»— деп,—  
Бакырыгы баш жарып,  
Кыйкырыгы таш жарып,  
Бала жолборс эр Сыргак  
Окоро түйгөн чон чылбыр  
Оролто карманп алыптыр,  
Тайторуну сүйрөлөп,  
Онду-солду теминип,  
Өбөктөп чаап калыптыр,  
Этек-жени дирилдеп,  
Бакырып сүрөп алыптыр.

Анын артын кәраса,  
Майлаган буудай жүздөнүп,  
Күүгүм туман көздөнүп,  
Кара чаар кабылан  
Капталында чамынып,  
Чолок көк жал арстаны  
Жандай салып камынып,  
Таалайы артык айкөлүп  
Кен дүйнөсүн тар кылган,  
Кылкыллаган жоо келсе,  
Калың колун баштаган,  
Кан майданда жүргөндө,  
Камыгып, чочуп, шашлаган.,  
Отуз эки жашында  
Канышын каран таштаган,  
Бармактайда баш кошкон,  
Аккула минген шер Манас  
«Байкушумдун аты,— деп,—  
Угулду мага даты»— деп,—  
Тайторуну соорулап  
Өзү гана кууп алыптыр.  
Ажыбай, Бакай—эки кан  
«Байкушум аяш аты,— деп,—  
Угулду бизге даты»— деп,—  
Булар да кууп калыптыр.

Кайран каныш Каныкей  
Арка чачын бир бөлүп,  
Өрбөй калган эмеспи;  
Аташканы Манасты  
Бир көрөргө зар болуп,  
Он эки жылы болгончо,  
Көрбөй калган эмеспи.  
Тоодой Манас кабылан  
Орнотуп койгон ааламга  
Чынар болгон эмеспи?!  
Чын төрөсүн көрүүгө  
Куса болуп саргарып,  
Кумар болгон эмеспи?!  
Акборчук оозун бура албай,  
Асыл туутган Каныкей

Арбактарды көргөндө  
 Чыңырып ыйлап тура албай,  
 Боздол ыйлап буркурап,  
 «Аташкан төрөм, көк жалым,  
 Ала кет»,—деп чыркырап.  
 Ай каранғы болгондо  
 Түн ушундай болобу?!

Аташкандан айрылса,  
 Күн ушундай болобу?!

Көзүмден агат кандуу жаш,  
 Сел ушундай болобу?!

Кабыландан айрылып,  
 Кайгырып катын тентисе,  
 Жөнү ушундай болобу?!

Алтын менен дилдесин,  
 Чачкан мендей болобу?!

Алат күн түшүп башыма  
 Ала качып баласын,  
 Алыстагы Букарга  
 Качкан мендей болобу?!

Кокуй, төрөм—кабылан,  
 А дүйнө кеткен олужам  
 Канжыгана чала кет!  
 Қапа кылып боздотпой,  
 Убарлаш, мени ала кет!  
 Ар уруудан көйнөгүм  
 Тартсам жетпейт мойнума,  
 Талаага жалгыз калтырып,  
 Талыктыrbай, көк жалым,  
 Тарта кеткин койнуңа!  
 Көк аралаш көйнөгүм,  
 Көп кийсем жетпейт мойнума,  
 Тентип жүргөн жесирди,  
 Телмиртип мында таштабай,  
 Кабылан, ала көргүн оюна!  
 Кең дүйнөмдү тар кылба,  
 Кейип турган бейбакты  
 Кагылайын шер төрөм,  
 Жетим менен жесирди  
 Чыркыратып зар кылба!».

Ушунтип айтып Қаныкей,  
 Карагаттай көзүнөн...

Камчы бою жаш кетип,  
 Көнүлү чиркин белүнүп,  
 Көзүнөн жамгыр төгүлүп,  
 Көздөн учкан төрөсү  
 Тириүсүндөй көрүнүп,  
 Боздол-боздол буркурап,  
 Болоктол үндү салды эми,  
 Чыныдай болгон ак беттен,  
 «Чын төрөм, ала кеткин» деп,  
 Жулкуп- жулкуп алды эми.  
 Армандан чыккан ачуу жаш  
 Ак жүзүнөн жортолоп,  
 Акборчуктун жалынан  
 Кан аралаш ысык жаш  
 Агып турду шорголоп...

Бир кезекте Қаныкей  
 Эсин жыйып көз жашын  
 Кайрылып, аарчып алды эми.  
 «Қараан қылар эл жок» деп.  
 Кайраттанып алды эми.  
 Кайра тартып дүрбүнү  
 Кайра көзгө салды эми.  
 Тулпар оозун бурду эми,  
 Тунжур тууган бечара  
 Жумган көзүн чон ачып,  
 Дағы дүрбү сунду эми.  
 Қен-Мойноктун жонунда  
 Келе жатат Тайтору  
 Алты буудан соңунда.  
 Тайторуну көргөндө  
 Такат кылып тура албай,  
 Бар айласын кылды эми.  
 Тозокко мыктап бел байлап,  
 Токтоно албай турду эми:  
 «Башыма түшкөн кыйынды»  
 Баарына бүгүн көнөйүн,  
 Анык кайып бууданды  
 Артыкча сүрөп көрөйүн!  
 Атакемдин Актуллар,  
 Кара байыр казанат  
 Учкан күшкү жеткирбес,

Қалбыр өлкө, жез билек,  
 Үча турган мал эле.  
 Ушу турган байгеге  
 Жеткирбей чуркап барабы?!

Өз баламдын тоюнда  
 Баш байгесин алабы?!

Арам өлүп Тайтору,  
 Бирдин соңу калабы?!

«Қатынында калк бузган  
 Карабеттин аты»—деп,  
 Букардын калкы чогулуп,  
 Уят кылып салабы?!

Казабы терен орумду,  
 Қайнатар бекен чогултуп,  
 Қал-қайдагы шорумду?!

Белестен түшө бергенде,  
 Тушума таамай келгенде,  
 Тайторудай бууданга  
 Сүрөөнү мыктал салайын!

Айланайын таянчым—  
 Арбагына қыргыздын  
 Бир жалбарып алайын».

Деп, ошентип, Қаныкей  
 Алмамбеттин Сырбараң  
 Ийнинен алып караса,  
 Ичине сүмбө тартылбай,  
 Он эки жылта атылбай,  
 Кокочо кара кир болуп,  
 Токтоя калган сары дат  
 Ичи менен бир болуп.  
 Мына ошондо Қаныкей:  
 «Айланайын Сырбараң,  
 Ээсинен калган сен жесир!»,—  
 Деп, ошондо муну айтып,  
 Сырбараңдын оозуна  
 Чоң қыргыны сукту эми.  
 Қыргы менен қыргылап,  
 Қынаптап ичин ургулап,  
 Тарткы менен тартқылап,  
 Газалап ичин артқылап,  
 Жойкума менен жойкулап,

Алмамбеттин Сырбараң  
 Ары-бери тазалап,  
 Ичин карап, өңерүп,  
 Кутудагы дарыны  
 Кур дегизе көмөрүп,  
 Борчук оозун жыйды эле,  
 Куру дүрмөт ок кылып,  
 Куу дарыны куйду эле,  
 Кадимкидей чоң сүмбө  
 Оозун көздөп урду эле,  
 Сүмбө менен сүмбелөл,  
 Чоң кундагын чалкылап,  
 Акканкынын кашына  
 Тарса-тарса каккылап,  
 Кетенчиктеп чалкалап,  
 Кулактан чыккан дарыны  
 Тырмак менен талкалап,  
 Қытай оттук боор таш  
 Қырып ийип милтеге,  
 Қыпкызыл кылып чок коюп,  
 Абайлап атта турду эми.

Жети мойнок жонунда  
 Келе жатат Тайтору  
 Атасынын үч буудан,  
 Бул үчөөнүн соңунда.  
 Сүрөөн салып атууга,  
 Тайторуну тартууга,  
 Мойнана курун салынып,  
 Жаратканга жалынып,  
 Берендигин ашырып,  
 Кулагы менен көкүлдөн  
 Эки эли өөдө ашырып,  
 Куру дүрмөт ок менен  
 Құп дегизе бир койду.  
 Башкача құлук Тайтору  
 Башын жерге салды эми.  
 Кара жерди токмоктоп  
 Сырбараң үнүн укканда,  
 Жамбыдай болгон түягын  
 Ирмел-ирмел алды эми.  
 Аркардай арыш керди эми,

Анда мында бир тийип,  
Арышы арта берди эми.  
Эчен-эчен ак-дөндү  
Көрүп келген Тайтору,  
Эчен мылтык, эчен жаа.  
Очогордун огуна  
Көнүп калган Тайтору  
Мылтык үнү чыкканда,  
Жал-куйругу диркиреп,  
Илебинен үн чыгат  
Тоо бүркүттэй күркүрөп,  
Куюшканы шакылдап,  
Чонкашканы такымдал,  
Көздү ачып жумганча,  
Жетиң барды Күрөңгө  
Күйрук улаш жакындал.  
Кайгысы күчтүү Каныкей  
Кылча жанын аябай,  
Алды-кийинин карабай.  
«Арбактар!»—деп бакырып,  
«Айкөлүм!»—деп чакырып,  
Олбай-солбай камчы уруп,  
Оң-тетири теминип,  
Эр адамча бакырып.  
«Манас!»—деп ураан чакырып,  
Жеткилең ураан салды эле.  
Жеткен жерде Торуга  
Окоро түйгөн чон чылбыр  
Бооруна мыктал алды эле.  
Каныкей чылбыр алганда  
Көнүлү чиркин белүнүп,  
Көзүнүн жашы төгүлүп,  
Аяктай алтын сөйкөсү,  
Көкүрөктө көрүнүп,  
Каныкей чылбыр алганда,  
Жыланач ыйык Айдарды  
Жылоосунан алды эле.  
Колдоочунун бардыгы  
Кошо сүрөп калды эле.  
Тегиз жерде күүлөнтүп,  
Өргө тарта бергендө  
Эпсиз балбан Каныкей  
Тебетейдей сүйрөтүп,

Араандай оозду ачты элө.  
Окоро түйгөн чон чылбыр  
Ак эмчектин токмок эт  
Алып келип басты эле.  
Темир кандын Актулпар  
Текөөрлөшө теминип,  
Көбүгүн кеккө чачты эле.  
Эпсиз күлүк Актулпар  
Ал да күлүк мал экен.  
Энкейишке киргендө  
Тайтору озот мойнунча,  
Өргө чыга бергендө,  
Актулпар озот мойнунча.  
Эрегише жарышып,  
Эки үзөнгү кагышып,  
Томуктай жерде тоосу жок,  
Токумдай болгон коосу жок,  
Буурусун чийген чийин жок,  
Суур казгаң ийин жок  
Кумдуу жолго барганда.  
Кузгундай көзүн кызартып,  
Актулпардын алдына  
Тайторудай бууданды  
Алты бута узартып,  
Кум талаага барганда,  
Жейрендей көзүн кызартып,  
Алтымыш асый Торуну  
Алып чыкты Каныкей  
Жети бута узартып.  
Арка чачын он бөлүп,  
Бууп чыгып келатат.  
Асылдан калган байкушум  
Куру дүрмөт ок менен  
Анда-мында бир атып,  
Тайторудай бууданды  
Кууп чыгып келатат.  
Эр мүчөлүү Каныкей  
Эки көзү өрт болуп,  
Жайнап чыгып келатат.  
Куру дүрмөт ок менен,  
Күпүлдөтүп аткылап.  
Алтымыш асый Торуну  
Айдап чыгып келатат.

Тайтору узап алган сон,  
Серөгө жакың калган сон,  
«Найзага тақкан желегим,  
Айкөлдөн қалган белегим,  
Тулпардан қалган туягым,  
Туу казанат чунагым  
Акылын әлге бөлө әлек,  
Мен шордууну атайлап,  
Эне экенин көрө әлек.  
Найзага түпек илинсе,  
А лүйнө кеткен Манастын  
Ата экени билинсе,  
Атасын тартса кулунум,  
Тендеши жок шер болот.  
Назарын салбай бир жангы.  
Кара мұртөз әр болот,  
Оң эки мұчө тен болот.  
Оң далысы кен болот,  
Кокусунан Семетей  
Эл оозунан кеп угуп,  
«Атасы Манас»— деп угуп,  
«Әркек киймин кийдин»—деп.  
«Эселең әнем экенсін.  
Әмнен издең жүрдүң?» —деп,  
Кашайта көздү оёбу?!

Күйүп кетип ал бала  
Құрмап алып өзүмдү,  
Чуқуп ийип көзүмдү,  
Атасын тарткан әр чиркін  
Өлүм кылып көбү?

Ушунчалық алыстап  
Чығып қалган Тайтору  
Таалайымды тайқылап,  
Артта қалбас бул жолу.  
Әркек киймин кийгенде,  
Кай мураска жетейин,  
Ушундан ары мен жесир,  
Каралуу бойдон кетейин»

Деп ошентип Каныкей,  
Семетейим киет деп.  
Жасап койгон суусар берк  
Сол колуна алды эми.

Ақ куржунга салды эми,  
Жакасы алтын, жеңи жез,  
Кош бадана торгой көз,  
Келеби жибек, қыл торко  
Келишимдүү суп чепкен  
Кайра чечип кабыштап,  
Кайран қаңыш Каныкей  
Ақ куржунга табыштап,  
Аны кошо салды эми.  
Олондой болгон кайран чач  
Омуроого жайды эми.  
Тал жибектей кайран чач  
Астын көздөй жайды эми.  
Караган чачы жайылуу,  
Кандуу бети жыртылуу,  
Кокуй Манас төрөсү,  
Жаңы өлгөндөй болду эми  
Акборчугу жорголоп.  
Бетинен аккан кандуу жаш  
Тизеси ылдый шорголоп,  
Өксөп ыйлап тұра албай,  
Өзөккө жалың толуптур.  
Кайы менен кубанчы  
Катардаша конуптур.  
Өлчөөсүн көрсөң ошондо,  
Жарыктык Манас кабылан  
Жаңы өлгөндөй болуптур.  
Әркекче киймин чечинип,  
Каралуу кебин кийиптири.  
Манасты кошуп озондоп,  
Тоодой болгон Торуну  
Кайра сүрөп кириптири...

Муну мындей таштайлык,  
Тайторуну Семетей  
Эзелегенден баштайлык.  
Манас кирбес оозуна  
Байкуш бала жетимдин  
Манас кирип қалыпты.  
Жери кирбес оозуна  
Талас кирип қалыпты.  
О, жааралган дүнүйө!  
Эл кирбеген тилине

Кыргыз кирип калыптыр.  
 Кыраан барчын үндөнүп,  
 Кыйкырыкты салыптыр:  
 «Айланайын балбандар!  
 Калың элдин алдына  
 Сын кылалы, балбандар!  
 Күрсүлдөгөн кандарга  
 Чыр кылалык, балбандар!  
 Уккан адам унуткус  
 Ыр кылалык, балбандар!  
 Чыккан аттын баарысын  
 Кабактан кармал алалык,  
 Бирээнү тирүү тим койбой,  
 Баарын кырып салалык!  
 Кешиги жæk эжемдин  
 Карған аты көрүнсө,  
 Ошону сүрөп алалык!  
 «Манас-Манас» бакырып,  
 Манастан ураан чакырып,  
 Ошону сүрөп калалык!..  
 Кудай берсе Букарга  
 «Манастан» сүрөп баралык!  
 Айланайын балбандар!  
 Ойду-тоонун баарысын  
 Жүгүргөндөй кылалык.  
 О дүйнө кеткен жездекем  
 Кайта туруп көрүнөн,  
 Тирилгендей кылалык!  
 Ой-тоонун баары Манастан,  
 Көрүнгөндөй кылалык!  
 Адырмактуу будурду  
 Талаалуудай кылалык!  
 Баласы жок эжемди  
 Балалуудай кылалык!  
 Көңүлү бузук адамдар  
 Көрүп туруп жанынан  
 Түнүлгөндөй кылалык!  
 Ой-тоонун баары биргип,  
 «Ушул Манас экен» деп.  
 Жүгүргөндөй кылалык!  
 Манас-Манас бакырып,  
 Манастан ураан чакырып,  
 Тайторудай бууданды

Букарга сүрөп баралык!  
 Байгеге сайган сан кара,  
 Жети там толгон казына,  
 Мин қарача төөлөрдү,  
 Мин қара кашка бәэлерди,  
 Буттап алтын зерлерди  
 Такыр әэлеп алалык!

«Тартынбацар жигиттер!  
 Тайтору күлүк мээси жок,  
 Сүрөп алчуу бул жерде,  
 Бизден бөлөк ээси жок.  
 Тилекти кудай дал берсе.  
 Дегенине көнөмүн.  
 Айланайын балбандар!  
 Жармак албай жаныма,  
 Байгесинин баарысын  
 Силерге бөлүп берейин!  
 Айтканымдан айнысам,  
 Ат байлаган мамыдай  
 Такыр болуп өлөйүн,  
 Малдын түгүн көрбөгөн  
 Жакыр болуп өлөйүн!  
 Жүзүн көрбөй кудайдын  
 Калыр болуп өлөйүн!  
 Мен байгеге кызыклайм,  
 Аты калсын Манаска!  
 Эжем шордуу кубансын,  
 Аттай кыргыз ак калпак  
 Эли калган Талааста!  
 Ойлогула балбандар,  
 Қек темирден туулга  
 Кимдер ыкшап кийбекен,  
 Бактысы башта турганда  
 Ким оргуштап жүрбөгөн?  
 Жездемди душман көргөндө,  
 Үрккөн койдой дүрбөгөн.  
 Кырчылдашкан жоо келсе,  
 Кырган жездем эмеспи?  
 Өз билгенин душманга,  
 Кылган жездем эмеспи?  
 Тириүсүндө жездеме,  
 Кандай баатыр тендеши?

Көкжал жездем өлгөндө,  
Эжем тентип келиптири.  
Артында эркек бала жок,  
Көрбөгөндү көрүптур.  
Төрт түлүгүн душманы  
Камчыга ченеп бөлүптур.  
Кары энесин жетелеп,  
Чон Букарды төтөлөп,  
Жол азыгын аркалап,  
Кара жанын калкалап,  
Эжем тентип келиптири.

«Адырмактуу кең жылга  
Булаксыздай кылбайлык,  
Кангырып жүргөн шордууну  
Түяксыздай кылбайлык!  
Эңгиреген эжемди  
Эли жоктой кылбайлык,  
Арка кылыш сүйөнөр  
Бели жоктой кылбайлык!  
Адырмактуу кең Талас  
Жери жоктой кылбайлык!  
Кешиги жок эжемдин  
Көңүлүн көккө көтөрбей,  
Тайторусун чыгарбай,  
Түяксыздай кылбайлык!  
Берен эжем Каныштын  
Бел байлаган бели жок,  
Медер кылган бул жerde.  
Белгилүү кыргыз эли жок!  
Келгендерден кеп уктуум,  
Кайран эжем Каныкей  
«Төлгө кылыш Букарга,  
Тайтору чапты» — деп уктуум.  
Астыга келсе Тайтору,  
Аянбай сүрөп алалык,  
Манастан ураав салалык,  
Кайда журсө Тайтору,  
Ошону сүрөп барабалык!..  
Атакемдин Актулпар  
Астыга келсе соёлук!  
Төрт тулпарын аябай,  
Тегиз кырып коёлук!

Аттарын кырып таштасам,  
Жорукту катуу баштасам,  
Айтпаска чыбык кыркып бер,  
Чын тилемке жарап бер!  
Айланайын балбандар,  
Кылыштын мизин жалап бер!».

Деп, ошондо Семетей  
Туллар оозун бурду эми,  
Туулга кийген эрлерден  
Анты сурап турду эми.  
Балбандардын баарысы  
«Макул» дебес алыбы?!

Аттан түшүп балбандар  
Ак буудай нанын чайнашты,  
Кылыштын мизин жалашып,  
Семетей көөнүн жайлышты.  
«Айтпайбыз—деп ант кылып,—  
Айтып койсок бул сөздү,  
Кыркылалык чыбыктай,  
Жакшылык көрбей өлөлүк,  
Бүтүн эмес сыйыктай!  
Ооздон ушак сөз чыкса,  
Уруп кетсин ак буудай!».

Антын алыш болгон соң,  
Жаңырыктын Жар-Кыя  
Жалгыз аттын чубама,  
Урчук тоону керүүгө  
Балбандарын ээрчитип,  
Чон кароолдун мойнокко,  
Туллар оозун бурду эми.  
Мына ошондо Семетей,  
Буудак-буудак чаңдарды,  
Булкунган буудан малдарды,  
Онду-солду теминип,  
«Чың-чың», чапкан балдардын  
Чуусун карап турду эми.  
Чууга кулак салды эми,  
Чуу кабарын алды эми.  
Чууну угуп алган соң:  
«Эй, айланайын балбандар,  
Жанды кудай жаратат,

Жаратканга чыдабай,  
Жаным чыгып баратат!  
Жабыла баарың чаба көр!  
Чууга кулак сала көр,  
Чуу кабарын ала көр!  
Айланайын балбандар,  
Мен билгенди билдиңбى?  
Чың-чың, чың-чың, чың чыгат,  
Чыркырап үнү бек чыгат,  
Адырдагы кең жайллоо  
Кыялаштын үнү э肯.  
Каңырыгы түтөгөн  
Кайран эжем Каныкей —  
Уялаштын үнү э肯.  
Чалғындары чарпылган  
Айкушумдуң үнү э肯.  
Айкөлүнөн айрылып  
Качып келген бул жерге  
Байкушумдуң үнү э肯!  
Таластан качып, жөө тентип,  
Чубаган эжем үнү э肯!  
Темир кандын шаарына  
Тентип келип күн көргөн,  
Баягы куураган эжем үнү э肯.  
Тарчылык келип куу башка,  
Желген эжем үнү э肯.  
Канаты сынган кайгырып,  
Таалайынан айрылып,  
Талықпай тентип Букарга  
Келген эжем үнү э肯».

Деп, ушунтип, Семетей  
Тегерегин карабай,  
Теги жанын аябай,  
Тулпар оозун бурду эле,  
Туура карап турду эле.  
Онурайган тумшукта,  
Оролмо тоонун урчукта,  
Башын жерге салыптыр,  
Айбандын зору Тайтору  
Башкача чуркап алыштыр,  
Мойнун жерге салыштыр,  
Болжоосуз күлүк Тайтору

Болбой чуркап алыштыр.  
Алты жүз кырк үч көй буудан  
Алда кайда калыштыр.  
Алтымыш асый Тайтору  
Жейрендей көзү кызырып,  
Актуллардын алдына  
Түшкөн экен куюндай,  
Жети бута узарып,  
Эти кызып алыштыр.  
Туягы жерге илинбей,  
Карылыгы билинбей,  
Акыркы күчкө салыштыр.  
Чоң казандай даңканы  
Тебесүндө чыркырап,  
Кум аралаш майда таш  
Куюн тийген эмедей  
Учул жүрөт зыркырап.  
Аркардай арыш узарып,  
Кулжадай көзү кызырып,  
Араандай оозу ачылып,  
Кан аралаш ак көбүк  
Жол боюнда чачылып,  
Ооздукту каккылап,  
Тал жибектей куйрукту  
Чаткы аякка чапкылап,  
Келе жатат Тайтору  
Учкан күш менен жарышып.  
Тасмадан кылган тизгини  
Эки колдо карышып.  
Киши көрбөс азапты  
Берен эжен Каныкей  
Тартып чыгып келатат.  
Тайторудай бууданды  
Кайран Каныш ошондо  
Куру дүрмөт ок менен  
Атып чыгып келатат.  
Кубанычтуу кандуу жаш  
Ат жалына төгүлтүп  
Чачып чыгып келатат.  
Муну көрүп тура албай,  
Баланын көөнү ооруду,  
Алтымыш балбан, кей кашка,  
Баарынын көөнү ооруду.

Эр Семетей ошондо:  
 «Манас-Манаң!» — бакырды,  
 Манастан ураан чакырды.  
 Бала «Манас» дегенде,  
 Ойдун баары бакырды.  
 Ойду-тоонун баарысы  
 Манастан ураан чакырды!  
 Бала түйгүн Семетей  
 Астындағы тулпарга  
 Олбай-солбай камчы уруп,  
 Он-тетири теминип,  
 Айбаттуу ураан салды эми.  
 «Айкөл жездем Манас» — деп,  
 Айкырып ийип Семетей,  
 Жандап чылбыр алды эми.  
 «Жан эжеке, байкушум,  
 Айкөлүнөн айрылып,  
 Азыл келген Букарга  
 Эй, кагылайын байкушум!  
 Кууну күшкә жегизбейм,  
 Курган баш өлүп калбаса,  
 Кагылайын эжеке,  
 «Куураган катын» дегизбейм!  
 Кайран баш аман барында  
 Канаттууга кактыrbайм,  
 Камчылууга чаптыrbайм,  
 Андай-мындай дегизбейм!,  
 Байгеге өзүм ээ болуп,  
 Такыр ийрип алармын,  
 Мындан ары мен өзүм  
 Кагылайын эжеке  
 Көзүмдүн кырын салармын!  
 Эжеке сени мен өзүм,  
 Базарым кылып алармын!  
 Ой, эжеке жалгызым,  
 Бел байлаган белиң жок,  
 Безилдеп ыйлап алышың,  
 Белгилүү кыргыз элин жок.  
 Эл оозунда элек жок,  
 Тозонго түзүң чалдырба,  
 «Тозоку катын» дедирип,  
 Душманга белиң алдырба!  
 Жеткилең эжем, байкушум,

Киймиңди чаңга тийгизбе!  
 «Байкуш катын» дедиртип,  
 Эжеке, жесирдигиң билгизбе!  
 Сүрөөчүң жок эмдей,  
 Этегиң жерге тийгизбе!  
 «Тентиген катын» дедиртип,  
 Ушунтип мени күйгүзбө,  
 Алты арамдын айынан  
 Адашкан эжем сен учун,  
 Карапыда калт этпес  
 Ак калпак кыргыз эл учун,  
 Душманга тизгин бербеген  
 Асылың, жездем шер учун;  
 Атынды сүрөп алайын,  
 Айланайын эжеке,  
 Ишенип койгун мен учун!».

Ушуну айтып Семетей,  
 «Манастан» үндү салды эми.  
 Тайторудай бууданды  
 Букарга сүрөп калды эми.  
 Тайторуну алган сон,  
 Кайран катын Каныкей  
 Асмандан күнү бүркөлүп,  
 Азап көргөн башына  
 Алтымыш санаа бир келип:  
 «Айланайын кудай-ай,  
 Атын ээси алдыбы?!

Артыкча көөнүм жадырап  
 Тилекти берип салдыбы!  
 Көрөргө эми күнүм бар,  
 Ушундан бөлөк кимим бар?!  
 Тулпардан калган туягым,  
 Туу казанат чунагым!  
 Найзага таккан желегим.  
 Асылдан калган белегим!  
 «Алыста калган элице  
 Аныктап тиер керегиң!».   
 Деп, ошентип, сабылып,  
 Карасын кайра салынып,  
 Манастан болгон чунактын  
 Карапына жалынып!».

Эч бир жанга көрүнбей,  
Бир кишиге билинбей  
Ордону көздөй жөнөдү.


Эчтеме көзгө илинбей,  
Атты сүрөп айкырып,  
«Манастап» Семец чалканда,  
Кайың ыйлап, тал ыйлап,  
Караган жандын баары ыйлап,  
Калайык ыйлап, жан ыйлап.  
Кайдагы журттун баары ыйлап,  
Каадаланган бек ыйлап,  
Ыйлагандын баарысы  
Өз кайгысын жеп ыйлап.  
«Не бир мыкты жигиттен,  
Эркек бала бир туяк,  
Бала калса!» — деп ыйлап.  
«Адырмактуу көк сайдан  
Булак калса — деп ыйлап,  
Не бир мыкты жигиттен  
Эркек бала бир туяк,  
Чырак калса!» — деп ыйлап.  
Касиеттуу эр Манас  
Кан экени чын экен,  
Касиети бир тоодой,  
Бар экени чын экен.  
Шер Манаска бул чунак  
Бала экени чын экен!».

Ошо кезде Семетей  
«Манастап» ураан салды эле,  
Күркүрөгөн күн болуп  
Күнгүрөнүп калды эле  
Кырдын баары бакырык, —  
Кызыгын көрчү дүйнөнүн!  
Кырда жаткан жылкычы  
Бирин-бири чакырып,  
Айгырын минил токмоктоң,  
Ал да чыкты бир жактан.  
«Манастап» ураан чакырып,  
Айгыры жүрбей, шалпылдал,  
Ара жерге барганды

Айгыры байкуш кантмекчи  
«Жесирдин аты чыксын» деп  
Жетпей калды далбактал.  
Кылычтай кырда бакырык,  
Кырда жүргөн койчулар  
Бирин-бири чакырып,  
Таягын көккө ыргытып,  
Ал да жүрөт бакырып,  
«Манастап» ураан чакырып.  
Тай туягы шалпылдал,  
Жөө байкуштар кантмекчи,  
«Шеримдин аты чыксын» деп  
Жетпей калды далпылдал.  
Жана кызык, жана бар,  
Чөлдүн баары бакырык:  
Чөлдө жаткан уйчулар  
Бирин-бири чакырып,  
Букасын минил, токмоктоң,  
Бу да чыкты чурулдал,  
«Манастап» ураан чакырып,  
Букачан байкуш кантмекчи,  
Букасы жүрбей далпылдал,  
Ара жерге барганды,  
«Байкуштун аты чыксын» деп  
Ал дагы калды шалпылдал.  
Түздүн баары — бакырык,  
Түздө жүргөн орокчу  
Бирин-бири чакырып,  
Орогун көккө ыргытып,  
Одураңдал жөө чуркап,  
Капталынан бакырып,  
Бу да чыкты бечара  
«Манастап» ураан чакырып.  
«Көзүнүн жашын көл кылыш  
Чачкан катын аты экен,  
Жесир болуп Букарга  
Качкан катын аты экен.  
Куу-куу, куу-куу, ай, Манас!  
Кудай-ай, Манас аты экен.  
Тайган иттей бүрүштөп  
Желген эжем аты экен.  
Таластан качып, жөө тентип,  
Келген эжем аты экен».

Орогун көккө ыргытып,  
Одурандап жөө чуркап,  
Орокчу байкуш салпылдап,  
«Эжемдин аты чыксын» деп  
Жетпей калды дампылдал.  
Ойдун баары — бакырык,  
Ойдогунун баарысы  
«Манастан» ураан чакырып,  
Тоодогунун баарысы  
Манастан ураан чакырып,  
Ой-тоонун баары — бакырык.  
Жердин бети дүнгүрөл,

Бакырык күчөй берди эми.  
Асман менен учкансып  
Тоодой болгон Тайтору  
Алыска чыгып келди эми.  
Байгесин алып Семетей,  
Убадасын бузбастан,  
Балбандарга бөлдү эми.  
Калайыктын баарысы  
Улуу, кичүү, карысы  
«Кандай укмуш бала!» — деп,  
Тегеректеп телмирип,  
Семетейди көрдү эми.





**СЕМЕТЕЙДИН  
ЭЛИНЕ  
КАЙТЫШЫ**





## СЕМЕТЕЙДИН САРЫ ТАЗГА ЖОЛУККАНЫ

Манас өлгөяде, Каныкей менен Чыйырды аябай кордук көргөнде, көздөтөн Кебеш Семетейдин өлбөгенүн билип, көзге илинбеген, эрдиги билинбеген, жыйырмага жашы жетпеген жетим улан-Сарыны кыйнап: «Семетейди, талкын, кайда кетти айткын» дейт. Сары айтпады, «Билбеймин» деген сөздөн кайтпады. Буга кан Көбөштүн ачуусу келип, «көрбөгөндү көрсүн, кыйналып жатып өлсүн» — деп, Жакыпка кул кылып бергенде Сары Семетейдин аркасынан качып кетет. Өзү менен өзү болуп, көмүрчунүн башы болуп, өч кимге билинбей, Чыйырды менен Канышка ого бетер көрүнбей, «оюлтур болсо, он экиде—баш, союлтур болсо, жыйырма экиде—жаш, он эки жыл күтейүн»—деп, Бакай белгилеген он эки жылды Сары да күттү. Ошентип жүргөн Сарыга Семетей кокусуван токойдо жолукту, бирок Семетейди тааныса да, Сары алик алган жок.

**А**стындагы мингени  
Темир кандын тулпары,  
Колундагы алганы  
Ысмайылдын шумкары.  
Букардан чыгып бүлүнүп,  
Бала жолборс Семетей  
Опол тоодой көрүнүп,  
Кыя жол болуп бөлүнүп,  
Кызыр чалган байкушун  
Көк урчук тоодой көрүнүп,  
Ашып-шашып жол жүрүп,  
Ат аябай мол жүрүп,  
Тегерегин карабай,  
Теңешерге жоо чыгып,

Теңиз баш кандай болот деп,  
Теги эчтеме санабай,  
Чоң-Ак-Чийди сыйрып,  
Май-Булакты кыдырып,  
Кыз чагында Каныкей  
Сейилдикке чыгуучу  
Касиеттүү Кен-Көлчүк,  
Кен-Көлчүк тоосун таянып  
Кен-Көлчүктүн кең белгे  
Бала чыга келди эле,  
Асты чаңдал мұнарық,  
Боз бадалды көрдү эле.  
Мұнарыктап бурчтанат,  
Кәэ бир, кәэ бир жеринен  
Үйдөй чынар көрүнөт.

Ал чынарды көргөндө,  
Баланың көөнү бөлүнөт.

Калдайып жаткан—Гүл-Токой,  
Токою жакшы жер экен.  
Будур-будур бели бар,  
Будурмак ашуу жери бар,  
Адыр-адыр бел экен,  
Адырмак ашуу жер экен.  
Алды жагы макмалдай  
«Гүл-Токой-Ата» дээр экен.  
Бөөт-бөөт сазы бар,  
Ал токойдун ичинде  
Бөлүнүп учкан казы бар.  
Кыл куйрук ойноп былкылдал,  
Кызыл башы кылкылдал,  
Каркырасы куркурап,  
Турунасы унчукса,  
Кулак тунуп чуркурап,  
Тоолорунда кары бар,  
Токоюнда чары бар,  
Жан-жаныбар баары бар.  
Жапырагы жайылган  
Үйдэй кызыл чынары.  
Үстү-үстүнө кыйкырат  
Аскасында улары.  
Алтымыш күнү ойносо,  
Асты канбайт экен го  
Бул токойдун кумары!?

Көпөлөгү күүлөнөт,  
Күкүктөрү сүйлөнөт.  
Булбулу сайрап таң аткан,  
Булбул үнү миң бөлөк,  
Мундуулар тыңшап укусуз,  
Муну бардын баарысы  
Бул токойдон чыккысыз.

Алмасы бышып көң болгон,  
Жийдеси түшүп дөң болгон.  
Жалбырагы жаргактай,  
Кара курту бармактай,  
Балтырканы билектей,  
Маралдарын карасаи,

Мала кашкà инектей.  
Қыргоолу кызыл көнөктөй,  
Кыдырып ойнор жер экен.  
Касиеттүү, мөмөлүү,  
«Гүл-Токой-Ата» дээр экен..  
Имерилген суу менен,  
Күштардын үнү чуу менен,  
Кубанып бала зыргытып,  
Көк шумкарды ыргытып,  
Каз-өрдөктү илдирип,  
Канжыганын баарысын  
Каз менен кууга билдирип,  
Гүл-Токойду жээктеп,  
Канжыгага батпаса,  
Куюшканга тээктеп:  
Минген аты Актулпар,  
Колундагы Көкшумкар  
Кызык жерге киргэн кез,  
Кыялтап шумкар салган кез.  
Дүнүйө чыгып оюнан  
Семен ойноп калган кез.  
Кекшумкарды белендеп,  
Ыргап жүрөт Семетей,  
«Көп кубаныч тамаша,  
Көрдүм бүгүн кызык» — деп,  
Жыргап жүрөт Семетей...

Баткактуунун башында  
Тал аралаш тикенек,  
Чытырмандын чатында  
Ойлоп бала турду эле.  
Ысмайылдын доолбас  
Камчы тийсе, канк эткен,  
Союл тийсе түгөткө,  
Жар бузулуп данк эткен  
Кара алакан камчыны  
Кармай калып имерип,  
Доолбасты ортого  
Семетей тартып жиберип,  
Ач кыйкырык, куу сүрөөн,  
Ал токойго салды эле.  
Көнөчөктөй болгон көк бостек,  
Текөөрү темир, тээги жез,

Канаты алтын эки кез,  
Типтик учуп зыркырап,  
Сызып калды чоң бостек.  
Күн чыгыш көздөй дыркырап,  
Кыргоолду көрүп чыдабай,  
Актулпар оозун бурду эле,  
Кынкай түшүп Семетей,  
Көкшумкарды урду эле,  
Колдон чыккан Көкшумкар,  
Кетөрүлүп жөндөнүп,  
Көрбей калган өндөнүп,  
Тегеренип калкактап,  
Тескери учуп чалкактап,  
Канатын кайра имерип,  
Адис болгон Көкшумкар  
Кыргоолду көздөй жиберип,  
Бостекке тырмак саларда,  
Жетип келип аларда,  
Жан талашкан чоң бостек  
Тик сайлып тутулду,  
Чөп алачык, жарты үйдү  
Имере качып кутулду.

Кызыгып калган кыргоолго  
Кылчайбай Семен барды эле,  
Доғлабсты каккылап,  
Акмалап карап калды эле.  
Кыргоолду таал алууга  
Айланасын чалды эле.  
Теги жанын аябай  
Тебелетип токойду,  
Ачуусу келип тырышып,  
Ала албай калган шумкарга,  
Адамдан бетер урушул:  
«Табындан өтүп, ток болуп,  
Жетпей калып кыргоолго  
Сени кудай урдубу?  
Токту койдун томук эт,  
Томугун кесип бергенде,  
Бузуп салып сыр билбей,  
Же мени кудай урдубу?».  
Күп-күп этип күүлөнүп,  
Албай калган шумкарга

Адамдан бетер сүйлөнүп,  
Карап турса Семетей,  
Ал токойдун боюнда,  
Төрт аркан бар жонунда,  
Эчки тону этинде,  
Эрдик сүрү бетинде,  
Жаткан иттей кашы бар,  
Жан казандай башы бар,  
Көмүрү менен көө болгон,  
Көп токойго ээ болгон  
Дөө сыйктуу таз көрдү.

«Карангы эмес, түнү бейм,  
Каракчы деп кан атам  
Ушундай айтып жүрчү эле,  
Ошол каракчынын бири бейм!  
Жекенге жаткан күнү бейм,  
Желмогуздум бири бейм?..»  
Шумкарын коюл сандалып,  
Сары дөөгө таң калып,  
Карап калды Семетей.  
Ошол кездө Сары абаң  
Төө мойнундай чоң орок  
Белине мыктап танылуу,  
Кошколдолп кармап алды эле.  
Тик багып адам баргысыз,  
Аюу чыдап алгысыз,  
Тикенектүү токойду  
Орок менен койгулап,  
Түбү менен жойгулап,  
Төөчө жөөлөп алды эле.  
Ачып көзүн жумганча,  
Андай-мындай дегиче,  
Тоодой кылып кыйгылап,  
Үрпөйгөн жердин баарысын  
Такыр койбай ургулал,  
Кытай оттук боор таш  
Кырып ийип чок коюп,  
Куу тезекке от коюп,  
«Күү дегизе бир үйлөп,  
Кырк кулач көсөө колунда,  
Тегерегин үйүрүп,  
Кара көрсөө калтыrbай,

Жолум үйдөй чүйүрүп,  
Көмүрлөрү көрүнүп,  
Қөнектөй болгон көлкөк чок.  
Көсөө менен бөлүнүп,  
Бул көмүрчү тазыңдын  
Камбылы көзгө көрүнүп,  
Алты көнөк суу баткан  
Өгүз баш кара жанаяк  
Кайнар кара булакка  
«Күп» дегизе малды эми,  
Жаймалантыя төгүлтүп,  
Сууну сузуп алды эми.  
«Күр» дегизе бир ууртал,  
«Күп» дегизе бир бүркүп,  
Ачыл көздү жумганча  
Бир бүрккөн жок, мин бүркүп,  
Қырк кулачтай көсөөнү  
Көмүрүнө салды эле,  
Көк буқадай чапчылап,  
Тегерете жайды эле,  
Алтымыш төөгө жүк көмүр  
Өчүп жатып калды эле.:

Бул эрдигин көргөндө,  
Чыдай албай Семетей:  
«Салоомдон-салоом алайкум,  
Сандыргалуу Сары аба!».  
Салам айтса сөзү жок,  
Салам турмак тазыңдын  
Көрүп койгон көзү жок.  
Зыңгырап ал таз кенебей  
Семетейдин саламын  
Бучкагына тенебей,  
Кылчайып да койгон жок,  
Уклай калган эмедей.  
Эрдик менен кесирди,  
Канчалык куурап журсө да  
Сарыга берген экен чөнебей!  
Калдая басып, карабай,  
Тоготпой Сары турганда,  
Күйүп-бышып чок болуп,  
Эки көзү от болуп,  
Тура албады Семетей

Сабыр кылып токтолуп.  
Токойго бала келе элек,  
Бул өндөнгөн кесирди  
Жер жүзүнөн көрө элек.

Ачуусу келип кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Куугунум кирди куул бер,  
Шумкарымды алып бер!»  
Муну да айтса, сөзү жок,  
Айтып турган жетимди  
Карайын деген көзү жок.  
Көмүрүн шилеп карабайт,  
Темир кандын эркесин  
Кишиби деп санабайт.  
Муну көрүп Семендин  
Жүрөгү күйүп жааралай,  
Илебин тартып тына албай,  
Кайраты артык жетимиц  
Каарданып тура албай:  
«Ат байласак, мамы жок,  
Тириү эмессиң---жаның жок,  
Башында бир тал кылын жок,  
Көмүрдөн башка чырың жок,  
Адамбы десем, сүрүң жок,  
Баатырсыңбы, Сары Таз?  
Салам айтсам, алик жок,  
Қаалырсыңбы, Сары Таз?  
Көмүр иштеп көө болгон,  
Көп токойго ээ болгон,  
Көмүрдөн бөлөк малың жок,  
Оттуктан бөлөк жаның жок,  
Көрүнгөнду жөөлөгөн,  
Бүт токайду ээлекен,  
Адам көрбөй чөлдө өскөн,  
Киши көрбөй корс болуп,  
Кара токой жерде өскөн  
Салам айткан кишини  
Көрбейсүңбу, Сары Таз!  
Минтип жүрсөн бирөөдөн  
Өлбөйсүңбу, Сары Таз!  
Шумкарым алып колума,  
Бербейсиңби, Сары Таз!

Айткан сөзгө чын эле,  
Келбейсиңи, Сары Таз!  
Тилимди азыр албасаң,  
Сары Таз сени соёмуң,  
Сексен жаның болсо да,  
Жерге тыгып көмүн!».

Деп, ошентип, күүлөнүп,  
Жөөлөтүп кирди Семетей.  
Сары Таз анда кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Атандын көрү, жетим кул,  
Эрбен-эрбен толгонсуп,  
Эми киши болгонсуп,  
Койкоңдойсуң жөнү жок,  
Темир кандын шаарына  
Төнөзин таштап Таласка  
Тентип жүргөн сен кандай!?  
Тенирсип кууган кандардын  
Тепкисине чыдабай,  
Көмүрдө жүргөн мен кандай!?  
Тулпарды минип желипсиз,  
Оюнда жок эчтеме  
Өз атыңды мингенсип,  
Өз тонунду кийгенсип,  
Эмне мынча желиктин?  
Он экиге келипсизин,  
Көмүрдө жүргөн байқуштун  
Жәберине жетесиң!  
Кыздаган жетим кул,  
Кымбатың кыргыз, кең Талас,  
Кыйрына качан кетесин?  
Көк койгуттун алчысы,  
Ысмайылдың үйүндө  
Күш салуучу жалчысы!  
Калаада элдин акчасы,  
Темир кандын өзүнүн  
Күш салуучу бакмасы!  
Токойдо жүргөн көмүрчү  
Көөлүгүнө кетесин,  
Көк жал болсоң сен жетим  
Элиңе качан жетесиң!».

Ачуу менен Сары Таз,  
Уй баш кара жанаяк  
Кайнар кара булактан  
Кайра сууну сузду эле.  
Кур дегисе бир ууртап,  
«Күп» дегизе көмүргө  
Кайрылып туруп бүркөндө  
Көмүр чандап түн болду,  
Атасы Манас көкжалдан  
Артык тууган Семеин  
Ичи күйүп, жин толду.  
Күйүп-жанып чок болуп,  
Эки көзү от болуп,  
Көзүнөн жалын шыркырап,  
Оозунан түтүн буркурап,  
Оолугул жетим тура албай,  
Таздын айткан сөзүнө  
Мойнун бөлөк бура албай,  
Кара жаак булдурсун  
Кармай калып имерди,  
Эңкейип турган Сарыны  
Май күйруктун сулну этке  
Тартып келип жиберди.  
Кудайга үнү угулуп,  
Көмүргө башы тыгылып,  
Тарыраак кылган жаргак шым  
Тийген жерден тытылып,  
Арык бойлоп кара кан,  
Тарта электе камчысы,  
Кошо кетти сзылып.

Жарагансып темирден,  
Тура калып көмүрдөн,  
Тиштенип Сары кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Кудай алган, жетим кул,  
Кыядан түшкөн көчүн жок,  
Мени кызыл-ала кылгыдай  
Кырк атан, кыргыз очу жок!  
Тентиген сенче элде жок,  
Аркамды жара чапкындей,  
Жети атан очу менде жок.  
Бул токой сага жер эмес,

Атаң Манас көк жалдын  
 Өлкөсүн жарып өлтургөн  
 Конурбай калча мен эмес!  
 Белинди бекем бууп ал,  
 Берен болсоң, сен жетим,  
 Кара кытай — кан Коңур  
 Атанды мойсоп таштаган,  
 Ошондон кунун куул ал!  
 Баатыр экен Коңурбай  
 Атанды кайсал таштаган.  
 Жайсаңынын баарысын  
 Кара жерге жанчтаган.  
 Берен болсоң, куу жетим,  
 Темирге белин бууп ал,  
 Тентиген мага катылбай,  
 Кара калмак Коңурбай,  
 Ошондон атасын кунун куул ал!  
 Тамтандаган жетим кул,  
 Ошондон барып өзүндү ал!  
 Токоюм — талаа жер эмес,  
 Энекеңдин эмчегин  
 Жара чаап качырган  
 Абыке, Қебөш мен эмес!  
 Көк жал атаң өлгөндө,  
 Қөп зордукту Таласта  
 Каныкей шордуу көргөндө,  
 Абыке, Қебөш, жоо болуп  
 Атаңдан калган дүнүйөн  
 Камчыга ченеп бөлгөндө,  
 Қыйналып тентип, өлө албай,  
 Букарга качып келгенде,  
 «Ушунтсем тириү калат» деп,  
 Қыркып ийген чыбыгын,  
 Қылып берген ырымын,  
 Сен учүн энен Қаныкей  
 Дегенине көндү эле,  
 Итаягын аттатып,  
 «Бала қылып алғын» деп,  
 Сендей көөдөк жетимди  
 Ысмайылга берди эле.  
 Эсик болсо, куу жетим,  
 Таласта қыргыз эл кандай?  
 Эл-журтуңду тааныбай,

Тентип жүргөн сен кандай?!

Тендигине жсте албай,  
 Тәэк қылып өзүндү,  
 Тентиреп көмүр өчүрүп,  
 Қылчактап жүргөн мен  
 кандай?

Кашатка тиккен тал кандай,  
 Кан Манастын баласы  
 Қылчайып элии карабай,  
 Качып жүргөн жан кандай?!

Буудан Манас уулу элең,  
 Букарга тентип конупсун.  
 Он экиге келгенде  
 Темир кандын колунда  
 Сен дене кулу болупсун!  
 Бул Букардын бегине  
 Күш этин терип жедирген  
 Арсыз сендей бар бекен?!

Каныкейдеги шордууну  
 Тентиген катын дедирген  
 Жансыз сендей бар бекен?!

Шамал жокто теминген,  
 Желдей байкуш бар бекен?  
 Эр болсо элин табар—деп,  
 Элинен кабар алар деп,  
 Аркандан качып мен келип,  
 Көмүрчү болуп сенделип,  
 Көрүнгөндөн тил уккан  
 Мендей шордуу бар бекен?!


Энесин «әжем» деп жүргөн,  
 Темир кандын бакмасы  
 Сендей байкуш бар бекен?!.»

Көмүрчүдөн кеп угуп,  
 «Элин бөлөк» — деп угуп,  
 Кечиклестен кеп угуп,  
 «Кыямат кеткен шер Манас  
 Өзүндүн атаң» — деп угуп,  
 Угуп алып сабылды,  
 Қөзүнүн жакшы он талаа  
 Көмүрчүгө жалынды:  
 «Кагылайын, Сары аба,  
 Эмине дедин балаца?»

Билбегенди билдиридиц,  
 Ойго келбес санааны  
 Көнүлүмө илдиридиц.  
 Булдурсунга жонунду  
 Билбестиктен тилдиридиц!...  
 Колум тийди, Сары аба,  
 Кордукка муну санаба!  
 Кечиргин, аба, сөзүмдү,  
 Керек болсо, чукуп ал  
 Айнектей эки көзүмдү!  
 Колум тийди, абаке,  
 Актулпар сындуу малымды ал!  
 Астына жатып берейин  
 Чыркыратып жанымды ал!».

Деп, ошентип, Семетей  
 Теги жайын бышыктап,  
 Дагы сурайт кайталап.  
 Кайра айтканы, кайра кеп,  
 Кайра да айтат Сары Таз  
 Баягадай дагы — деп.  
 Семетей анан кеп айтат,  
 Кеп айтканда деп айтат:  
 «Кагылайын, Сары аба,  
 Билбегенди билгиздиц,  
 Тентиген жетим балаңа  
 Түйбаганды түйгүздүн,  
 Туура жаным садага!  
 Келе, абаке, колунду!

Бул айтканың чын болсо,  
 Көргөзөмүн көзүңө  
 Киши көрбөс сонунду.  
 Ушул сөзүң чын болсо,  
 А дүйнө кеткен шер Манас  
 Ата экени чын болсо,  
 Байкуш катын Қаныкеї  
 Эне экен чын болсо,  
 Бул токайдун көмүрү  
 Көмүр эмес, түлөөдүр,  
 Бул жакшылык кылганың,  
 Өз башыңа күбөдүр.  
 Эсен көрсөм Таласты,  
 Аргын менен кыргызга  
 Шаң көтөрүп алармын!  
 Калын кыргыз калкына  
 Атамдай көрүп, Абаке,  
 Қан көтөрүп алармын!  
 Ушул сөзүң чын болсо,  
 Айтканыңды кылбасам,  
 Төбөсү ачык көк урсун,  
 Төшү түктүү жер урсун!  
 Атагы урсун Таластын,  
 Арбагы урсун Манастын!»  
 Деген экен Семетей  
 Атасын көргөн эмедей.  
 Муну мындай таштайлык  
 Эне менен баласы  
 Таанышкандан баштайлык.





## КАНЫКЕЙДИН ЖОМОГУ

**К**

өмүрчүдөн кеп угуп,  
«Атаң Манас» деп угуп,  
«Жерин Талас» деп угуп,  
Эки көзү жалтылдап,  
«Сары аба» деп баркылдап,  
Қолун кармап кеп кылып,  
Убаданы бек кылып,  
Боодон алып шумкарды,  
Моюнга чаап тулпарды,  
Кайра тартып дыр коюп,  
Қарааргандан түнөрүп,  
Букарды көздөй чу коюп,  
Ат аябай мол жүрүп,  
Талаага түшүп бакырып,  
Таалайы артык куу жетим,  
Не кыларын биле албай,  
Өзүнөн езү бакырып,  
Манастан ураан чакырып,

«Талас! Талас! Талас!» — деп,  
Жердин атын көп айтып,  
«Атпай элим кыргыз» — деп  
Элдин атын көп айтып,  
«Айкөл атам Манас» — деп,  
Эрдин атын көп айтып,  
Жер суюлтуп закымдап,  
Желдей учкан Семетей  
Букарга келди жакындал.

Бек бастырып кенебей,  
Беренден тууган чунагыц  
Ойноп жаткан кыздарды  
Бучкагына тенебей,  
Комузчу менен кыякчы  
Кайрылып бала калbastan,  
Оюнпоско барbastan,  
Биреене назар салbastan,

Бек бастырып кенебей  
Бетинде кожо, молдосун  
Кишилерге тәсебей,  
Дұмурейгөн кара бак  
Айланасы алма шак,  
Дал ортосу боз дәңгө,  
Жоо караган мунаара,  
Мунааранын түбүнө  
Бурулуп бала сабылды,  
«Темир кан менен Ысмайыл  
Тегимди айтпай койду» — деп,  
Тегеле жаман таарынды.  
Колундагы Кекшумкар  
Чынарды көздей зыргытып,  
Устүндөгү суп чепкен  
Жерге чечип ыргытты.  
Унчукластан чыр баштап,  
Актуулпарды бош таштап,  
Акканқыны жазданды,  
Кыбыланы баштанды,  
Темир кандын тердигин  
Жамбашына салынды,  
Каныкей берген суп чепкен,  
Айкарадан жамынды,  
Жүмган көзүн ачпастан,  
Сунған бутун тартпастан,  
Чукуранып ойгонбой,  
Бир жагына толгонбой,  
Кыймыл этип, кылт этпей,  
Кыймылдаш жетим былк этпей,  
Керэленип сабылды.

Жаткан кезде таарынып,  
Букардын каны Темир кан,  
Темир кандын алдына  
Кабарга барды канча жан.  
Кабарчыдан кеп угуп,  
«Канкордон тууган бул жетим  
Таарынып жатат» деп угуп,  
Ашыл-شاышып Темир кан  
Семетейдин жаткан дөң  
Жете келип караса,  
Аккаңыны жазданып,

Кыбыланы баштанаып,  
Жаткан экен Семетей.  
Семетейди көргөндө  
Баабединин шайлатып,  
Жети кара буканы  
Капкасынан айдатып,  
Жетиктигин билгизип,  
Жеткең жерде буканы  
Кескилетип ийгицип,  
Аргасын қылып балаага,  
Ар нерсе түшүп санаага,  
Алтымыш торпок, кырк эркек  
Жана чапты садага.

Онбогон чунак онгон жок,  
Ошондо бала Семетей  
Бир козголуп койгон жок.  
Мойнуна курун салынып,  
Боздол турду Темир кан  
Балага минтип жалынып:  
«Ай кашында чолпонум,  
Ай, Семетей, бери тур!  
Боз ала туйгун болпонум,  
Түптүү терек чынарым,  
Көрбесөм канбайт кумарым,  
Өдө тургун Семетей,  
Өлөрдө көргөн чунагым!  
Асманда жалгыз жылдызым,  
Жакамда көөхар, кундузум,  
Өзөндөн аккан булагым,  
Карыганда атанды  
Тирүүлөй көргө сен салбай,  
Өдө болгун, чырагым!  
Ушу турган Букарда  
Кандыгым толук башымда,  
Сени көрдүм, кулунум,  
Алтымыш жети жашымда.  
Жыйдым алтын ким үчүн?  
Жыргалым, балам, сен үчүн!  
Сакалымдын ағында,  
Сапарым чукул чагымда  
Тозокко салба атаңды!  
Таарынып мени күйгүзбө,

Тарчылык салып куу башка,  
Кулунум, тириүлөй көргө киргизбей!  
Минтип мени күйгүзбө!  
Ат менен атың жарышып,  
Атың калып бирөөнүн  
Атындан көөнүң калдыбы?  
Күш менен күшүн салышып,  
Күшүнан калып бирөөнүн,  
Күшүндан көөнүң калдыбы?  
Тон менен тонуң кийишип,  
Ушундан көөнүң калдыбы?  
Кылышың айт, кыныңды айт,  
Кыстабай мени чыныңды айт!  
Жети там толгон казына,  
Сен үчүн жыйган дүйнө ошол,  
Балталап оозун ачайын,  
Сен үчүн баарын чачайын.  
Атканада жүз тулпар,  
Түлөктө турат жүз шумкар.  
Бирөөнү койбай таратып,  
Түш-түш жакка чачайын.  
Аябайын малымды,  
Сен үчүн кыйнап жанымды,  
Төгөрөктүн төрт бурчун,  
Төрт айланта кыдырып,  
Кагылайын сен үчүн  
Ат күлүгүн табайын!  
Медийнанын беш бурчун,  
Беш айланта кыдырып,  
Күш кыраанын табайын!  
Ай ааламдын баарына  
Кабар берип салайын,  
Ок өтпөс тонду табайын!..»

Деп, ошентип, Темир кан  
Көп жалынып турду эми.  
Бала чунак кекжалга  
Көп жалынчы кылды эми.  
Сунгандын түк тартпай,  
Жумган көзүн түк ачпай,  
Манастан тууган көй кашка  
Баланы кудай урду эми.  
Ашып-шашып Темир кан

Наалаттуу мүшкүл иш көрдү.  
Бу баладан күтпөгөн  
Ойдо жок мүшкүл күч көрдү.  
Көрүп алып Темир кан  
Бекерге карал турбады.  
Дарс окуган молдону,  
Ак селдечен кожону,  
Себел кылчу дарысын,  
Жыйды журттун баарысын.  
Дарс окуган молдолор  
Баса окуп алды эле,  
Мында бала болгон жок.  
Ала чапан кожолор  
Эчен дува салды эле,  
Бир кынкайып койгон жок,  
Түгөнгөн жетим болгон жок.

Өз атасы Ысмайыл  
Ал да келип жалынды,  
Баякы бала Семетей  
Оготөтөн таарынды.  
Чоң энеси Алтынай,  
Ысмайылдын Күмүшай,  
Кайрадан кайра жалынды,  
Оготөтөн таарынды.  
Ысмайылдын Кишимжан,  
Ургаачынын узу ошол  
Ысмайылдын кызы ошол.  
Каныкей Букарга сапар  
келгенде,  
Ысмайылдын колуна  
Семетейди бергенде,  
Балтыр бешик жашында,  
Көтөрүп жүрүп чоңойтуп,  
Эжекеси Кишимжан  
Семетейин башында,  
Жанындай көргөн эжеси  
Басып ыйлап сабылды,  
Көргөн жерде балага  
Пендеден бөлөк жалынды:  
«Алтай минсе арыбас,  
Кагылайын Семетей,  
Кара тулпар бууданым,

Биргэ жүрсөк кыялаш  
Бир энеден уялаш,  
Үрөнү биргэ тууганым,  
Кара кашка тынарым,  
Оозумду ачып өбөрүм,  
Көзүмдү ачып көрөрүм,  
Аркамдагы карааным,  
Ай, Семетей уялаш,  
Капкалуу шаардын чоң каны  
Кан таарынган болобу?!

«Кантет иним, кантет»—деп,  
Баглан козу, керткен жал,  
Белендер тамак-аш алыш,  
Кызыл мейиз, жүзүмдөн  
Кымбаттал тарткан арак аш,  
Дүйнөнүн баары аралаш.  
Қантын кардай топуруп,  
Тасторконун толтуруп,  
Баланы қыйнап жалынып,  
«Уялаш»—деп сабылып;  
Падышанын дал өзү,  
Кагылайын уялаш,  
Балаача жаткан онобу?!

Калайыктын атасы,  
Калкандуу тондун жакасы,  
Көп чүкөнүн сакасы,  
Түяктууну туллары,  
Көннаттуунун шумкары,  
Аэзуулунун арстаны,  
Ардактуу иним Семетей,  
Ал таарынган онобу?!

Тамак деген таттуу аш,  
Таарынган адам болобу?  
Тургун иним, тургун,—деп,—  
Туруп тамак ичкин,—деп,—  
Көп таарынып калба,—деп,—  
Баатырсынып мен келдим,  
Балакетиц алайын,  
Көтөрүп шорго салба»—деп,  
Теңтүш ёскөн Кишимжан  
Мойнуна колду салды эми,  
Кыйноо тарткан чунакты  
Кытыгылал калды эми.

Каарды бала баштады,  
Антип турган эмесин  
Кей кашканын тукуму  
Жутуп не таштады.  
«Бейбактын өзү экенсин,  
Бекип жаткан белиң жок,  
Бел байлаган жериң жок,  
Алты атандан чиркеген  
Киреге келген төөн жок,  
Кытыгылап күлгөндөй,  
Сенин ала турган күйөөн жок».

Деп, ошентип, Семетей  
Түнөрүп турган куу жетим,  
Кишимжандай эжесин  
Кагып калды бул чунак.  
Эбелектей Кишимжан  
Учуп кетти дыркырап,  
Кокус жерден мерт болуп,  
Эки көзү төрт болуп,  
Жайнап кетти Кишимжан.  
Ызасына чыдабай,  
Ыйлап кетти Кишимжан:  
«Эшек баксан ардактап,  
Буудан болбайт турбайбы!  
Эли башка бул кыргыз  
Элжиреген эжеге  
Тууган болбайт турбайбы!  
Коргону бөлөк көктөлбейт,  
Көңүлү бөлөк эптелбейт.  
Бадачыдан кеп угуп,  
Байласың го белиңди,  
Түкшүмөлдөп тымызын  
Билипсүң го жериңди.  
Таап алгын, жетим кул,  
Көздөгөнүн ошодур,  
Таласта кыргыз элинди!»

Кишимжандан кеп угуп,  
«Элин кыргыз» деп угуп,  
Көмүрчүнүн сөзүндөй,  
Айныбай бала бек угуп,  
Ден-даара болуп турганда,  
Ошо шаардын төрөсү,

Көлөй деген эмеси—  
Ала көөдөн эр эле,  
Кыяллы чоркок неме эле.  
Мына ошондо Көлөй кан  
Семетейге кеп айтат:  
«Ой, куулунум,—деп айтат,—  
Оюңа түшкөн бир ишти  
Сагынып калган экенсин,  
Же болбосо бирөөгө<sup>1</sup>  
Таарынып калган экенсин,  
Таарынбай, чунак, тұра кел,  
Айтканымды уға кел!  
Сен аралап баспаган  
Боз адымак тоо барбы?  
Же болбосо сен менен  
Беттеше турған дөө барбы?  
Касташа турған жоо барбы?  
«Бергін» деп келген доо барбы?  
Береним—иним, өөдө тур!  
Же болбосо, куулунум,  
Жетип келген кол барбы?  
Же темир аркан тор барбы?  
Тепчип кечер шор барбы?  
Айта кой, балам, билейин,  
Алыстан келген жоо көрсөн  
Айқыршып кирейин.  
Бир қылға байлап жанымды  
Курман болуп алдыңа,  
Кырчылдаша көрәйүн!».

Деп, ошентип, сөз баштап,  
Атынан түшүп эр Көлөй  
Атайын тарткан арактан  
Алтын курбу жанаяк  
Топтолтура күйду эми.  
Баланын башын көтөрүп,  
Көлөкөң сунул турду эми.  
«Көлөкөлөп кеткенге,  
Пааналуу, түптуү мазарым,  
Сунган ашым ичпесен,  
Айланайын куулунум,  
Сынып калат назарым.

Назарымды сындырба,  
Чынарым балам өөдө тур!  
Келгендерден кеп уктум,  
«Он эки күнү таарынып,  
Аш ичпеди» деп уктум.  
Таарынган адам көнүүчү,  
Ичегин күйүп дарт болот,  
Боор этине кан толот.  
Оорусаң, балам, онбайсун,  
Кайран жан кетсе, мүшкүл иш,  
Эгерде эки болбойсун.  
Арак деген ачуу аш,  
Айып болсо кечип кой,  
Астына түшкөн кайран баш—  
Астыга салсам, ак жолтай.  
Арка қылам өзүндү,  
Алдымы жүрсөң, сан колдой.  
Жаш баладай, тарынбай,  
Иче кой, муңу, куу жолтай!».

Деп, ошентип, Көлөй-кан  
Башын тартса болгон жок,  
Дал болгондой Семетей  
Бир козголуп койгон жок.  
Ачуусу чукул Көлөй кан  
Ардана кетти тырышып,  
Семетей менен урушуп:  
«Балам, сенин буланды булат  
  алдымбы?

Дооматыңа калдымбы?  
Таластагы кыргызды  
«Семетейдин эли» деп,  
Жәэ такыр кырып салдымбы?!  
Букар, Кең-Кол жер эмес,  
Қаныкейдәй эненди  
Такыр талап качырган  
Абыке, Көбөш,—мен эмес!  
Ушул турған Букардын  
Кең-Колдон бузган көчү жок  
Жөнү жок бизди коркутпа,  
Ушул биздин Букарда  
Манас кандын өчү жок!  
Кара кыя закым жок,

Кайраттуу шердин баласын  
Кадимки түкүм кылам деп,  
Багып жүргөн жанакы  
Темир канда акыл жок!  
Эжелден желке тон болбыйт,  
Эптесен, жээниң эл болбыйт».  
Эси жок Темир билбейсин,  
Экилентип баксан да,  
Жээнице жериң жер болбыйт».

Ачуусу келип кырс Көләй,  
Сүйөп турган баланын  
Башын жерге таштады.  
Кубангандан Семетей  
Көөлдөгөн Көбөйдү  
Кучактап өбө жаздады.  
Манастан калган боз кисе,  
Мойнұна Семен салынып,  
Токайдогу Сарыға  
Ого бетер жалынып:  
«Эжем деп жүргөн Каныкей,  
Энекеме жетейин,  
Кыйын кыргыз элиме,  
Кылчактабай кетейин!..  
Өзгөгө султан болгуча  
Өз элимдин колунда  
Ултаң болуп өтөйүн!  
Жети атам жашап өткөн жер,  
Жетилбей жетим кеткен жер,  
Айкөлүнөн айрылган  
Айланайын тууган эл —  
Таласымә жетейин.  
Кармалашса Букардык,  
Кагылыша кетейин...».

Деп, ошентип, Семетей  
Қапка темир Букардын  
Калаасынан чыкты эле  
Караң турган калайык  
«Эмне кылып кетет»—деп,  
Арстан көргөн эмедей,  
Бир бирине ыкты эле.  
Короздой мойну койкоюп,

Опол тоодой зонкоюп,  
Алтын кемер курчанып,  
Айдай бетин нур чалып,  
Эт жүрөгү өрт болуп.  
Энесин каалан көрүүгө  
Эки көзү төрт болуп,  
Каныкейди бет алып,  
Жүрүп калган жери ошол.  
Үккан адам кулагын,  
Түрүп калган жери\*ошол.

Муну мындай таштайлы,  
Акылман каныш Каныкей,  
Қабарды андан баштайлы.  
Айтпаса да Канышка,  
Айыңдардан кеп угуп,  
«Он эки күнгө Семетей  
Тамақ ичпей, сүйлөбей,  
Ооруп жатат» деп угуп.  
Қабырга сөөк сөгүлүп,  
Көзүнүн жашы төгүлүп,  
Өкүрүп-өксөп тура албай,  
«Эмне болуп кетти»—деп.  
Көзүнүн жашын тыя албай,  
Айласы кетип буркурап,  
Буйругу күчтүү кудайга  
Мунаажат кылып чыркырап,  
Семетейге жетүүгө,  
Өлгөндө көргөн чунакка  
Курман болуп кетүүгө,  
Бар дүйнөдөн түңүлүп,  
Ашыл-шашып жүгүрүп,  
Анык болсо оорусу,  
Ажалдан мурун өлүүгө,  
Алты торпок, төрт тайга,  
Тогуз жамбы, тогуз ат,  
Сатып алган Аккестик  
Кынынан сууруп алууга,  
Кыйналып жүргөн бул жанды  
Курмандыкка чалууга,  
Каргыш кылып өзүнө,  
Келе жаткан кези эле.  
Айласы кетип алсырап,

Акылынан Каныкей  
Танып калган кези эле,  
Өпкө-боору от болуп,  
Арып калган кези эле.  
Так ошондо Семетей  
Каныкейге жакындал,  
Барып калган кези эле...

Энесин Семен көргөндө,  
Колун сунуп кеп айтат:  
«Қарааным, энем!»—деп айтат.—  
Кериллип турган кара кыр  
Кайып тосор желемсиз,  
Толкуган көлдөн жетимди  
Көтөрүп өтөр кемемсиз.  
Кураган менин кубанчым,  
Сен эжекем десем, энемсиз!  
Кааласам, кадыр түнүмсүн.  
Төбедө жарык күнүмсүн.  
Айланайын энекем,  
Бардыгы сенсиз, берекем!  
Теңиз атам өлгөндө,  
Сан казына дүнүйөм  
Чачып келген экенсиз.  
Төркүнгө тентип энекем,  
Мен жетимди көтерүп,  
Качып келген экенсиз.  
Алты арамдын айынан,  
Айла кетип, акылдан  
Шашып келген экенсиз.  
Каз конбогон көл барбы,  
Казылбаган көр барбы?  
Алл Манастын баласы  
Батпагансып элине  
Качып жүрөр жөн кайда,  
Катүгүн энем, эл кайда?!  
Берендин жалгыз баласы,  
Бел кылары жоксунуп,  
Безип жүрөр жөн кайда,  
Береним энем, эл кайда?!  
Темир кандын шаарына  
Тентип жүрөр жөн кайда,  
Теңизим энем, эл кайда?!

Кан Ысмайыл шаарына  
Качып жүрөр жөн кайда,  
Айланайын энеке,  
Атпай кыргыз эл кайда?!

Он экиге келгенче  
Оролуп элди көрбөпмүн.  
Азапты тарткан энекем,  
Элим кайда? Мен кайда?..»

Деп, ошентип, Семетей  
Сөзүн айтып турган соң,  
Жалган эмес чыныгы  
Өзүн айтып турган соң.  
«Кара оозуна кан толсун,  
Жетиле элек кезинде  
Жээнисиз деп жетимге  
Кандай неме айтты экен?!

Кайыда жаткан кыргыздын  
Кабарын айткан адамзат,  
Качан барып кайты экен!».

Деп, ошонтип, Каныкей  
Күйуп-жанып чыркырап,  
Айласы кетип буркурап,  
Сызмакчы болду сыйыкты,  
Салмакчы болду «бузукту».

Эр Манастын уулuna  
Айтмакчы болду кызыкты.  
Муну мындей таштайлык  
Каныкейдин армандуу  
Ангемесин баштайлык.  
«Ой, кулунум, угуп ал,  
Мундумду айтам бир далай,  
Казылып калган орумду ук,  
Кагылайын жетимим,  
Кайнап жаткан шорумду ук!  
Адам болсоң, жетимим,  
Ичимден чыккан сонунду ук!  
Аргын, кыргыз аралаш  
Элдин жайын айтайын,  
Жылгындуу Кен-Кол, кен Талас,  
Жердин жайын айтайын.  
Букардан чыгып жол жүрсөң,  
Ат аябай мол жүрсөң,

Томуктай жерде тоосу жок,  
Токумдай жерде коосу жок,  
Буурусун чийген чийин жок.  
Сүур казган ийин жок,  
Мунарыктап бурчтанган,  
Булунгур тартып учтанган,  
Кең Букардын Кең-Ак-Чий,  
Кең-Ак-Чий деген жер ошол  
Ал Ак-Чийден, кулунум,  
Алты күндө өтөрсүн.

«Андан ары барганды,  
Гүлдөп жаткан Гүл-Токой.  
Гүл-Токойго жетерсүн.  
Ошол жерге барганды,  
Ээрин алып жайдактап,  
Актулларды баймактап,  
Аккаңкыны жазданып,  
Чыканактап тынч алып,  
Чырым этип уйку алып,  
Шашпай уйку кандырып,  
Тулпарыңды чалдырып,  
Өргүп кетчү жер ошол.  
Андан ары сен журүп,  
Алды жагын карасан,  
Айтылуу Кокон көрүнөт,  
Жалгыз жетим, угуп ал,  
Атаң Манас көк жалын,  
Календерин камачуу,  
Чын жинине тийгенде,  
Кожолорун сабачуу,  
Кокон кирсан, жетимим,  
Ошолордун үйүндө  
Чапчакка салган бозо бар.  
Чакама уусу кошо бар,  
Каптап байлап албасын,  
Каран кылган жетимим,  
Каран түндү салбасын!  
Башыңды кесип байланып,  
Абыке, Көбөш арамга  
Сүйүнчүлөп барбасын!  
Манастан калган дүйнөнү  
Сүйүнчүгө албасын!

«Андан аман сен өтсөң,  
Сыр-дайрадан кечерсүн,  
Ары карай өтөрсүн.  
Чыйырчык, Салар—эки өзөн  
Эки өзөнгө жетерсүн.  
Олуя өткөн мазар бар,  
Кагылайын кулунум,  
Зыярат кыла кетерсүн!  
Андан ары барганды,  
Бузулат эрдин санаасы.  
Кумунан кулан ойногон  
Казы-Курттун талаасы.  
Сол жагына кайрылба,  
Он кол жактан айрылба!  
Андан ары барганды,  
Боз мунарык керүү ошол,  
Чалкайыңкы кең өзөн,  
Олуя-Ата жери ошол!  
Олуя-Ата барганды,  
Он колго, жетим, бурулсан,  
Ээр белдей боз мойнок,  
«Жорго» деген бел ошол.  
Ээр белдей мойнокко,  
Чыга көр, жетим, сен ошол.  
Ар жак жагын карасан,  
Бөөт-бөөт жер келет,  
Бөлтөк-бөлтөк бел келет,  
Адыр-адыр жер келет,  
Адырмак артуу бел келет,—  
Жылгындуу Кең-Кол жер ошол.  
Баатыр жигит, кызыл кызы,—  
Жыргалың кыргыз эл ошол.  
Ошол элден айрылып,  
Кантырган энең мен ошол.

«Жана жетим угуп ал,  
Коргонум кокуй болгон жер,  
Кошуулуп талап мүлкүмдү  
Алты арам алып койгон жер.  
Бура тартып карасам,  
Үч-Кошойдун бөксөсү,  
Айтып берсе түгөнбайт,  
Энекең Қаныкейдин өктөсү.

Айтканым жалган болбосо,  
Жесир энен шордууну  
Же, кырсык чалып койбосо.  
Башынан багы качпаса,  
Байкушун энен шашпаса,  
Үч-Кошойго баргаңда,  
Калайыкка сынаакы  
Кадырын талсаң, жетимим,  
Манастан калган муралы,  
Қайдыгер эле пендеге  
Кабылбаган Кумайык,  
Пейли жаман адамга  
Табылбаган Кумайык.  
Кайыбынан кабылган,  
Медияндын чөлүндө,  
Чон-Кумайдын боонда,  
Чон-Дөбөнүн оюнда  
Кайыбынан табылган,  
Кыямат кеткен атаңа  
Кол башындай сур күчүк  
Так ошерден табылган.  
Көк жору тууган кызыл эт  
Көз ача элек кезинде  
Көк жалыма табылган.  
Кол башындай сур күчүк,  
Чын кумайык болуптур.  
Байдын уулу кан Бакай  
Тогуз боз бээ союлтур,  
Улама сөздөн улаптыр,  
Өз билгенин суралтыр.  
Кабылан тууган кан Бакай  
Капанын баарын жоюптур.  
Кабылан Манас Қекжалдың  
Ырысина табылган  
Жору тууган күчүктү  
«Кумайык-кыраан» коюптур

«Бул Кумайык чиркиндин  
Толуп жаткан кеби бар,  
Кумайыкты унупас  
Шордуу энендин эби бар.  
Кумайык жайын айтайын:  
Айтайын десе тили жок,

Адамдан бетер ары бар,  
Атаңдан калган Кумайык—  
Айбандан эстүү жаныбар..  
Бөдөнөдөй бөгүлүп,  
Атаңдын көзү өткөнде,  
Көзүнүн жашы төгүлүп,  
Аза күткөн Кумайык,  
Алты күнү аш ичлей,  
Куруп калган Кумайык.  
Атаңды жууган жерине  
Алты күнү үн баспай,  
Улуп турган Кумайык,  
Өөдө болуп жойлобой,  
Бөгүп калган Кумайык,  
Көздүн жашын иргилтил,  
Төгүп калган Кумайык.  
Кумайыкты көр Қебеш  
Алдап карман алгандыр,  
Анга алпарып салгандыр.  
Аюуга салса тиштебей,  
Адал кызмат иштебей,  
Башын жерге салгандыр,  
Улуп жатып алгандыр.  
«Ити да душман оңбойт»—деп,  
«Манастын бардыгындей  
болбойт»—деп,  
«Ээрчиткен адам тунбайт»— деп,  
Карғыдан байлап үйретүп,  
Камчыга алыш сүйрөтүп,  
Кызыл-ала кылгандыр.  
Көөлдөгөн көр Қебеш  
Сүйрөтүп жүрүп ургандыр.  
Айылдан безип ар жерден.  
Үмүт менен Кумайык  
Жолунду күтүп тургандыр.  
Айланайын жетимим,  
Жытынды билип алыстан,  
Бөгүп келет Кумайык,  
Көзүнүн жашын иргилтил,  
Төгүп келет Кумайык.

«Айланайын кулунум,  
Шек келтирсең ошого,

«Тукумун туура онбойт,— деп,—  
Түйгүнүм Манас көк жалдын  
Дал өзүндөй болбойт»—деп,  
Керекчени ашпасын,  
Кейитип сени капласын!  
Көрүүгө сени зар кылыш,  
Кулунум сенден **качпасын!**  
Кулунум муну унутпа,  
Кумайыкты таарынтып,  
Куу жанды кошо кууратпа!  
Айтканымды кыла көр,  
Кумайыкка кезигип,  
Кучакташып турганда,  
Кызматын анык кылганда,  
Он жак жагың карасан,  
Кула чолок бээ чыгат,  
Ошону кармал соё кет!  
Карыш казы анда бар,  
Жара тартып ошону,  
Кумайыкка көт кет!

«Айтып боздоц отурсам,  
Алда сезүм зар эле,  
Атаң көк жал колунда  
Жан кубантып салуучу  
Акшумкары бар эле.  
Атаң Манас өлгөндө  
Алты күнү күн тийбей,  
Күн карангы түн түшкөн.  
Атаң Манас өлгөндө  
Калк жыйылып мунайып,  
Кара жерге көмгөндө,  
Кайран атаң сыйлаган  
Катагандын как Кошой,  
Элемандын Эр Төштүк,  
Эштектердин Жамғырчы,—  
Дөөлөрдүн баары ыйлаган.  
Кыямат кеткен атандын  
Телегейн тен эле.  
Атаң өндүү бир кудай  
Жан жаратпайт тегеле.  
Ошол атаң өлгөндө,  
Дүмөкту бул баш көргөндө,

Алтын туурун талкалап,  
Жибек боосун чалкалап,  
Тытып кеткен Акшумкар.  
Айды көздөй токтобой,  
Сызып кеткен Акшумкар  
Имере тоонун кайканга,  
Ителги туубас тайпанга,  
Айтканым жалган болбосо,  
Акшумкар уя салгандыр.  
Ак-Сайдын башы Чатыр-Көл,  
Ошондо жүргөн куу күмпай  
Бой кошушуп калгандыр.  
Бөксөнү тосуп, ал Шумкар  
Келериңди билгендир.  
Кум арыктуу дайрадан  
Атаңдан калган Акшумкар  
Куу бектөрүп жүргөндүр,  
Капчыгайлуу зоолордон  
Каз бектөрүп жүргөндүр.  
Боор жүнүн чачкандыр,  
Отуз эки күн басып,  
Жумурткасын ачкандыр.  
Тукумун туура жаргандыр,  
Ушу жолдо баласы  
Карала болуп калгандыр.  
Ала келсөң Акшумкар.  
Ала турган табыдыр.  
Сен барганда баласы  
Темене канат чагыдыр.  
Кырааны журтка сынаакы,  
Кыямат кеткен атакең,  
Манастан калган мураапы.  
Көзу кара, көк шаал бут,  
Көргөндөн кайра тартпаган.  
Көнөктөй жемден артпаган,  
Талпынгандан тартпаган,  
Табактай жемден артпаган.  
Куйругун жайып шукшурбайт,  
Кууну көлдөн учурбайт.  
Канатын жайып шукшурбайт,  
Казды көлдөн учурбайт.  
Кондуруп алсан, күш ошол.  
Атандан калган мүлк ошол.

«Аны мындај таштайлы,  
Ар жагынан баштайлы.  
Ары жак жагы Сары-Өзөн,  
Кең Таластын бою ошол.  
А дүйнө кеткен атакен  
Мекен кылган жайы ошол.  
Ошол Талас бояунда,  
Энекең Каныкейдин Аксарай,  
Каалга темир сом калай,  
Катын да болсо энендин  
Сөөлөтү болчу бир далай.  
Эсил атаң барында,  
Энекеңдин хоргонго  
Жолун душман чалбаган,  
Жолоп эчким барбаган,  
Кан атаң көзү өткөндө,  
Сарайы кулаг болгондур,  
Сакчылар турган Аксарай  
Бузулуп коргон болгондур.  
Айланада ак терек  
Бардыгы дүмүр болгондур.

«Андан ары сен барсан,  
Таластын суусу ташкандыр,  
Тал башынан ашкандыр.  
Күркүрөп суусу киргенде,  
Үстүнөн үйөр жүргөндө,  
Сен баргандада ал Талас  
Аябай кирип жаткандыр.  
Көкжалың атаң Манастын  
Телегейи тен эле.  
Тениз атаң көкжалдын  
Пири тириү шер эле.  
Бастырып сууга сен киргив,  
Балакетиң алайын,  
Кара чаар кабылан  
Кайтара турган арбагы,  
Кадимкидей бар болсо,  
Капталыңдан чамынат.—  
Чолок көк жал арстаны—  
Күтүп турган арбагы  
Кадимкидей бар болсо,  
Жандай салып камынат

Кошо сууга киргенде.  
Аяш атаң болучу,  
Алтын кемер курчанган,  
Айдай бетик нур чалган,  
Узун бойлуу, кең далы,  
Ары балбаш, ары шер,  
Жекени белге курчанган,  
Жети түмөн кол келсе,  
Желбекей кирип кол салган.  
Чекири жок кой көздүү,  
Сепкили жок ак жүэдүү,  
Ай сарала ат минген,  
Түлөгү жок найза алган,  
Жалан кылыч байланган,  
Сары талдан сайдырган  
Талы калган Бээжинде  
Сап алтындан жасаган  
Тагы калган Бээжинде  
Алтын айдар чок белбоо,  
Азиз кандын баласы  
Найза кармап топ бузган,  
Чоң чабуулда окко учкан,  
Ай сарала ат минген,  
Арбагы азыр бар болсо,  
Аяш атаң Алмамбет  
Астындан чыгып көрүнөт.

«Анын бер жак жагында,  
Кегала сындуу ат минген,  
Көк ырапыс тон кийген,  
Ач кыйкырык, куу сүрөөн,  
Алышса арстандын тиши

өтпөгөн

Адамдын кучу жетпеген,  
Акбалта кандын Чубагы,  
Ажыбай экөө биригип,  
Астындан чыгып жолугат.  
Бер жагынды карасан,  
Атка женил, тайга чак,  
Уйкусу жок жолго сак,  
Чыканактап калбаган,  
Чырым этип уйку албаган,  
Кара болот кыргагы,

Астыңдан чыгат кулунум,  
Орто бойлуу, кен далы,  
Кан атаңдын Сыргагы.

«Анын арка жағында  
Айың менен күнүндүн  
Жаркынынан жааралган,  
Ай алдында буултун  
Салкынынан жааралган,  
Алтын менен күмүштүн  
Ширөөсүнөн жааралган,  
Асман менен жериндин  
Тирөөсүнөн жааралган,  
Бет алдынан карасаң,  
Алты мин әрдин сүрү бар,  
Аркасын сала бергенде,  
Ак жолборстун түрү бар,  
Мандайы жарық, ак жолтой,  
Кайраты бийик сан колдой,  
Майлаган буудай жүздөнгөн,  
Күүгүм туман көздөнгөн,  
Аккула өндүү ат минген,  
Аколпоктой тон кийген  
Атаң Манас кабылан,  
Кулунум, колдоп алчу шер ошол.  
Ошол белги бар болсо,  
Каалаган Кең-Кол жерге кел,  
Ошол белги жок болсо,  
Ар жакка барбай кайтып кел!  
«Белги көрбей калдым» деп,  
Мен шордууга айтып кел!  
Бел байлаган мээнетке,  
Белги болчу сен атаң,  
Беш уруу кыргыз элиниң  
Шери болчу сен атаң.  
Эл четине барам деп,  
Эрегишкен душмандан  
Элиниң кегин алам деп,  
Сенин атаң шер Манас  
Қанғайга кирил кайрылган,  
Қатарында берендин  
Далайынан айрылган...  
«Сакалдары бир кучак

Қалчалардын Музбурчак,\*  
Алтын наалы өкчөсү,  
Казактардын Көкчөсү,  
Паана болчу Манаска.  
Ошол баатыр, кан өлгөн.  
Эки Қемин жайлаган,  
Эгиз кара ат байлаган  
Эр Үрбүсү дагы өлтөн.  
Аккула окко учурган,  
Алмамбет шейит кечирген.  
Канатынан кайрылган,  
Караан кылып олтурган,  
Кан Чубактан айрылган.  
Кара кытай Манжудан,  
Кагышып жүрүп кек алган,  
Кан төгүшкөн майданда  
Эр Сыргагын жеп алган,  
Обу жок ошол кармашта,  
Кызыл камчы Шылшайдар  
Манжудан чыккан дөө өлгөн.  
Калмактардын Мадыган—  
Ат көтөрбес, жөө өлгөн.  
Музкиндик уулу Тикен алп,  
А дагы көргө көмүлгөн.  
Кара калмак калчасы,  
Кан Конурдан башкасы  
Кошуундардын көбү өлгөн.

«Салгылашкан эки җурт  
Сабылышып калганда,  
Бир-бирине тийбеске  
Ант кылышып алганда,  
Сенин атаң эр Манас  
Конурбайга алдатып,  
Кокус жерден өлүмғө  
Жакасынан карматып,  
Калган экен арманда,  
Эчтемеден камы жок,  
Нур Бәэжиндин чаткалда,  
Кара суунун баткалда,

\* Кай бир вариантта Музбурчак «Чон казатта» өлөт.

Атаң Манас қабылан,  
Басып суга барғанда,  
Колун суга салғанда,  
Арғын кандын Ажыбай  
Алты бута артында  
Сакчы болуп турғанда,  
Үйкүгө көзү кетиптири,  
Кечилдин каны эр калча—  
Кыйды баатыр Конурбай  
Атанды андып жетиптири.  
Кыр арканын үстүнөн  
Сенин атаң Манасты  
Аркага сайып кетиптири.  
Арғын кандын Ажыбай  
Чочуп кетип шашылып,  
Карткурөң оозун буруптур.  
Качып берген калчага  
Мелжитип найза сунултур.  
Көктөң жылдыз тутулган,  
Алгара минген Конурбай  
Көрүнөө качып кутулган.  
Антандаган Ажыбай,  
Конурбайга жете албай,  
Манасты таштап кете албай,  
Айкөлүң атаң Манастын  
Белине сынган қыйгакты  
Буруп бурап алыптыр.  
Қыйгактын тығы карс этип,  
Белинде сыннып калыптыр.

«Атандын көрү дүнүйе!  
Катын болбой, эр болсом  
Кагылайын жетимим,  
Кароолчусу атандын  
Ажыбай болбой мен болсом,  
Чийбай белем сзыкты,  
Кебез белбоо, кен өтүк,  
Кечилдин каны Конурга  
Кылбайт белем кызыкты!  
Сынабайт белем күлүкту.  
Сыртынан сайып калчаны,  
Салбайт белем бүлүкту...

«Атаң, тарс-тарс жөтөлүп,  
Жаздыктан башын көтөрүп  
Баш көтөрүп «аа!» десе,  
Табак-табак кан кетип,  
Алагай көзү жумулуп,  
Ақырет көздөй кетерде,  
Көзүн ачып кеп айтып,  
«Кокуй, айым» деп айтып,  
«Каны өлгөндө катынга  
Төркүнү жакын» деп айтып,  
«Бул Талас сага жер эмес,  
Көрө албай жүргөн алты арам,  
Ой, айым, силерге такыр эл эмес.  
Темир кандын шаарына  
Тентип кирип күнүң көр!  
Өлгөндө көргөн чунактын  
Кылып бергин ырымын,  
Кыркып бергин чыбыгын.  
Мойнұна тұмар тектірғын,  
Ысмайылга бактырғын.  
Жашы он әкіге келгенде,  
Таласын эске саларсын,  
Арбагым анда бар болсо,  
Жолунан тосуп алармын».·  
Кан атаң қылган убада,  
Кайсы бириң айтайды?  
Арбагын сыйлап атандын,  
Энекен, ошентип тарткан убара.  
Көрөрсүн, балам, шер ошол!  
Айкөл атаң Манастан  
Чын айрылған мен ошол!

«Дагы, жетим, угуп ал,  
Эчкиликтин кара тоо—  
Мелмидеген кызыл зоо,  
Таластын бери бетинде,  
Кен-Колдун қыйғач четинде,  
Кара зоо боорун ойдурдум,  
Кире турған эшигин,  
Жалғыз киши баткандай,  
Ар жак жагын көөлөттүм  
Короолу кой жаткандай.  
«Үстү түшүп кетет» деп,

«Кара жер баңса, айкөлүм,  
 Эти чирип кетет» деп,  
 Күү дүйнөмдү аябай,  
 Алтындал түркүк чойдурдум  
 Алтыныш түрдүү жерине  
 Алтындан түркүк койдурдум.  
 «Ичи сасып кетет» деп,  
 Эптуулукту билгиздим:  
 Устүндөгү кара суу  
 Ичи менен жүргүздүм.  
 Жана жетим, угуп ал,  
 Жакут таштан жардырдым,  
 Алтыныш уруу жерине  
 Жакут көөхар аралаш  
 Чырак кылып калдырдым.  
 «Кокус чирип кетет» деп,  
 Жата турган жайына  
 Арчанын құлун салдырдым.  
 Бир адамга билгизбей,  
 Белгисиз адам жүргүзбей,  
 Кошой, Төштүк жакынга  
 Үймандай айтып сырымды.  
 Кабылан Бакай абама,  
 Ошонун баарын жашырбай,  
 Айтып бердим чынымды.  
 Атактуу уста алдыргам,  
 Атаңдын жатар сарайын  
 Қымбаттап жатып салдыргам.  
 Баатырдын сөөгүн билгизбей,  
 Усталардын бардыгын  
 Қараңгы түндө бардыргам.  
 «Төгөрек билип калат» деп,  
 Айланасын чалдыргам.  
 Жер елчөмүн билгизбей,  
 Келип кетер чагында  
 Қөздөрүн тегиз таңдыргам.  
 Қайсы бирин айтайын,  
 Айланайын жалғызым,  
 Ушундай болгон санжыргам...

«Муну мындаш таштайлы,  
 Бер жагынаш баштайлы:  
 Кармап минер буудан жок,

Кара кылар тууган жок.  
 Кең Талас мага жер болбой.  
 Тууганым мага эл болбой,  
 Чалыры болуп көзүндө,  
 Чалгайы болуп сезүндө,  
 Ары жок алты арамды  
 Уруучу кудай бир күнү  
 Урат го деп жүргөмүн;  
 Бир чабуулду башыма,  
 Салат го деп жүргөмүн.  
 Казынам талаң кетишсе,  
 Түбүмө чогуу жетишсе,  
 Жетимим өсүп жетилип,  
 Элине карай келгенде,  
 Алсыз болуп калат деп,  
 Қолу кыска жер карап,  
 Малсыз болуп калат деп.  
 Көзүмдүн жашы төгүлүп,  
 Көөнү келсе алты арам,  
 Ушу турган казынам  
 Такыр бузуп кетет деп,  
 Бир адамга билгизбей,  
 Бир кишиге түйгүзбай,  
 Боз ала мунар көк зоого,  
 Мелмилдеп жаткан көк тоого,  
 Қүндүзүндө жән коюп,  
 Түнүндө үңкүр кездүрдым,  
 Оозун көрсөн үнкүрдүн  
 Жалғыз киши баткандай,  
 Ар жагына үнкүрдүн  
 Алты жүз кой жаткандай.  
 Секилемип текчелеп,  
 Арча менен кыйдырдым,  
 Жети түн тынбай жүктөттүм.  
 Атакеңдин казына  
 Ал үңкүргө жайдырдым.  
 «Белги кылбай калсын» деп,  
 Устүндөгү кара кум  
 Оозун көздөй уратып,  
 Аскадан ылдай күйдурдум.

«Муну мындаш таштайлы,  
 Кагылайын кулунум,

Бер жагынан баштайлы:  
Кен Таластын оюнда,  
Чон Кен-Колдун боёнда,  
Түгөнгөн тоонув урчукта,  
Салынып келген тумшукта,  
Чон-Ак-Чийдин четинде,  
Кара жолдун үстүндө,  
Мен Таластан кеткенде,  
«Дайынсыз болуп калат» деп,  
Жети жүз атан комдотуп,  
Дорбо, арканын ондотуп,  
Жер билгичтен алдырдым.  
Дүйнө жүзүн чалдырдым,  
Анжыяндын ар жагы,  
Намангендин бер жагы,  
Чон Кокондун колтугу,  
Күлботово чыкчуу жер экен,  
Күлботоводон алдырдым,  
Топурагын тозгоктол,  
Чон чөлекке салдырдым.  
Малдын жүнүн кыймалап,  
Баткакка кошо чалдырдым.  
Ийленишин келтирдим,  
Үстүнө кылдан сеитирдим,  
Алтымыш балбан кетменкор  
Ылайларын тептиридим.  
Армандуу жанды кыйнадым,  
Алты миң эркеч жыйнадым.  
Алты миң эркеч бир кырып,  
Кыш кайнатып бек салдым.  
Атакендин күмбөзүн  
«Алты кылым өткөнчө  
Бузулбасын» деп салдым.  
Жети миң эркеч жыйнадым,  
Жети миң эркеч бир кырып,  
Кыш бышырып, бек салдым.  
«Жети кылым өткүчө,  
Жетигимдин күмбөзү  
Туар бекен» деп салдым.  
Жетим жүрүп, жетилип,  
Жергеге өзү кошулса,  
Көчүрүп келип Таласка,  
Зыяраттап турганда,

Атасы өткөн Манаска  
«Бу маанини көрсүн» деп,  
Кыйма-чийме кыялдала,  
Кызык кылып салдырдым.  
Каканчынын кагышын,  
Калмактардын чабышын  
Чогуу тарттым сүрөткө.  
Жер жүзүнө төгүлгөн  
Канды тарттым сүрөткө.  
Өлүп жаткан кыйшайып,  
Эчен түркүн сулаган  
Жанды тарттым сүрөткө.  
Азууларын аркайтып,  
Ат өлүгү тоо болгон,  
Аны бир тарттым сүрөткө.  
Муруттарын шыйпайтып,  
Эл өлүгү тоо болгон,  
Муну гана тарттым сүрөткө.

«Кыргыз менен манжунун  
Кагышын тарттым сүрөткө.  
Качпай туруп салышкан  
Чабышын тарттым сүрөткө.  
Бакыбай, Дуулат эки дөө,  
Канды тарттым сүрөткө.  
Алооке кан, Азиз кан,  
Аны да тарттым сүрөткө.  
Минген атым Нар буудан.  
Калдайган кара башымда,  
Өзүмдү тарттым сүрөткө.  
Эчтеме менен иши жок,  
Эмчегимди талашкан,  
Кулунум, өзүндү тарттым сүрөткө.  
«Эсен болсо жалгызым,  
Бул Таласка келер,—деп,—  
Ушу турган ак күмбөз  
Ичине кирсе, кулунум,  
Маани-жайын көрөр»—деп.  
Босогодон киргенде,  
Сол жагынды карасан,  
Атырылтып булкунтуп,  
Алгара менен жулкунтуп,  
Катынын кара баскансып,

Качкыны жакын качкансып,  
Куугунун чукул куугансып,  
Катыны эрекк түүгансып,  
Чоң өтүк бутта чойкоёт,  
Короздой мойну койкоёт,  
Көз айнеги балкылдайт,  
Калмактардын Конурбай  
Кеекөрдэй болгон шуру таш  
Тебесүндө жаркылдап,  
Алтын түпөк, сыр жайза,  
Көзү көлдүн быткылдай,  
Көрүнгөндү жуткундай.  
Мурундарын карасан,  
Селебенин кабындай,  
Муруттарын карасан,  
Айбалтанын сабындай,  
Аркасында айдары  
Аргымактын жалындай.  
Жаткан иттей кашы бар,  
Жан казандай башы бар,  
Алачыктай чоң калча  
Алгарага мингизип,  
Аны гана тарттым сүрөтке.

«Алды жагын карасан,  
Шуру отогот, маржан таш,  
Луктундун каны аралаш,  
Дагы тарттым сүрөтке.  
Ылама каны, кан Жолой  
Шибенин каны Ороккыр,  
Солоондун каны Музкиндик,  
Манжуунун каны Нескара,  
Кара, кытай, калмактын  
Баарынан мыкты Конурбай,  
Баарысын катар тен коюп,  
Буларды тартым сүрөтке.

«Оң жагыңды карасан.  
Артын салып турганда,  
Ач арстандын түрү бар,  
Алды жактан карасан,  
Алты миң эрдин сүрү бар,  
Ачыккан арстан төштөнгөн,

Күүгүм туман көздөнгөн,  
Муруту Букар шабындай,  
Сакалы саадак кабындай,  
Аколпокту кийгизип,  
Аккуланы мингизип,  
Каршылашкан душманды  
Какайлатып качырып,  
Артын көздөй сүргүзүп,  
Атанды тарттым сүрөтке.  
Астындагы мингени,  
Омурткасы он кула,  
Ойротто жок чоң Кула,  
Атакеңдин Аккула,  
«Аныктап жетим көрсүн» деп,  
Муну тарттым сүрөтке.

«Анын бер жак жагында,  
Узун бойлуу кең далы,  
Ары балбан, ары шер,  
Зордугу тоонун төциндөй,  
Ким көрүнсө жегидей,  
Сепкили жок ак жүздүү,  
Чекири жок кой көздүү,  
Сары жаргак шым кийген,  
Сарала сындуу ат минген,  
Түпөгү жок найза алган,  
Жалаң кылыч байланган,  
Каптап келген жоолорго  
Карчыгадай айланган  
Азиз кандын Алмамбет  
(Аяш атаң болучу),  
Кулунум, аны да салдым  
сүрөтке.

«Анын бер жак жагында,  
Кара болот кыргагы,  
Өзүң менен боорлош  
Кан Манастын Сыргагы.  
Астыга салса, ак жолтой,  
Айдал жүрсө, сан колдої,  
Көпкөк темир кийинген,  
Жоо дегенде сүйүнгөн,  
Жоболоңдуу жоолорду

Жол үстүнө жайылтып,  
Колун жоонун байлатып,  
Кара калмак манжууны  
Какайлатып айдатып,  
Сыргакты тарттым сүрөткө.  
«Анын бери жагында,  
Кегала сындуу ат минген,  
Көк ырапыс тон кийген,  
Ач кыйкырык, куу сүрөөн  
Алышса адамдын алы жетпеген,  
Арстандын тиши өтпөгөн,  
Ок жетпестей ат минген,  
Ок өтпестей тон кийген,  
Касаба колдо калкылдал,  
Кан төккөн кара курч болот,  
Кынсыз кылыч жаркылдал,  
Алмадай моюн узарып,  
Арстандай көзү кызырып,  
Алтын кемер курчанган,  
Күлүп ийбей сумсайган,  
Күүлдөп келген калмакка  
Күркүрөп жеке кол салган,  
Аяш атаң Чубакты,  
О, балам, аны тарттым сүрөткө.

«Анын бери жагында,  
Аксакалын жайкаган,  
Жүйөлү сөздү байкаган,  
Азелге оозун чайкаган,  
Башын паашалуу ишке бөлөгөн,  
Аягын карк алтынга жөлөгөн,  
Капилетте сез тапкан,  
Карангыда көз тапкан,  
Көк тулпар өндүү ат минген,  
Чолпондой көзүн жайнатып,  
Желпилдеген жашыл туу  
Эр Бакайга карматып,  
Кайнал келген калмакты  
Кара таандай айдатып,  
Сенин атаң Манастын  
Чачылганын жыйнаган,  
Чабылганын кураган,  
Ээрчитип жүрүп эл кылган,

Эр уулу менен төң кылган,  
Кулунум, сенин тирегиң,  
Қагылайын абакен,—  
Бакайды тарттым сүрөткө

«Андан бери карасан,  
Кең көкүрөк, бото көз,  
Келберсиңки, жайык төш,  
Кара тилин кайраган,  
Кан алдында сайраган,  
Жети белек тон кийгөн,  
Жетимиш уруу тил билген,  
Жазы жаак, жалпак тил,  
Жаңылбас кара көмөкөй,  
Жүйөсүн таал кеп билгич,  
Жүгүрүк, чечен, эп билгич,  
Адамзаттай таңдайлуу,  
Адамдан чолпон майдайлуу,  
Ырыстуу элдин күндөшү,  
Атаң Манаас кабылан  
Ырысына табылган  
Аргын уулу Ажыбай  
Ырапыс тонун кийгизил,  
Карт күрөнүн мингизил,  
Кулунум, аны да тарттым  
сүрөткө,  
Кайсы бирин айтайын  
Баарын тарттым сүрөткө.  
Колун баштап аттанган,  
О, балам, канын тарттым  
сүрөткө?

«Муну мындай таштайын,  
Айланайын кулунум,  
Ар жатынан баштайын!  
Андан ары тартканда,  
Жаңырыктын Жар-Кыя,  
Жалгыз жолдун чубама,  
Ошо жолго келгендө,  
Кызыл куйрук нары бар,  
Кыйла төөнүн баары бар.  
Ошо төөнүн ичинде  
Төө атасы Боз буура,

Төө энеси Күу ингөн  
Келеринди билгендир.  
Жайып салса токтобой,  
Коё берсе оттобой,  
Адырыды бойлоп ошол төө,  
Сени күйүп жүргөндүр.  
Асый каймал, тай тайлак,  
Астыңдан чыгат тайтандап.  
Сагынып бүткөн ойсулдар  
Тегиз баары буркурайт.  
Тенизим, уулум Семетей,  
Ал төөлөрдү көргөндө,  
Тениз жаңың чыркырайт.  
Өркөчтөрү телпилдейт,  
Чуудалары селкилдейт,  
Тегеректеп зыркырайт,  
Тегиз боздол чуркурайт.  
Чуудалары белүнүп,  
Көзүнүн жашы төгүлүп,  
Сени жыттап турат буркурап.  
Ошол төөндү көргөндө,  
Көңүлүң жаман белүнөт.  
«Айбан минтип турганда,  
Менин жаным кандай» деп,  
Көзүндүн жашы төгүлөт.

«Ошо төөнүн ичинде  
Жалпак өркөч кара нар,  
Алдыңкы эрди шалпылдап,  
Арткы өркөчү далпылдап,  
Атаң Манастан калган Желмаян.  
Асыйын айтып берейин,  
Кулунум, уулум, угуп ал!  
Жашы көзгө толгондор,  
Ушу быым Желмаян  
Токсон беш асый болгондор.  
Арстан атан өлгөндө,  
Аза күтүп калгандыр.  
Он эки жыл болгуча,  
Ошо турган Желмаян,  
Күйүтүнө чыдабай,  
Тура албай жатып калгандыр.  
Биз Таластан кеткенде,

Бөдөнөдөй бөгүлүп,  
Бөгүп калган Желмаян,  
Көздүн жашын иргилтип,  
Төгүп калган Желмаян.  
Желмаянды көргөндө,  
Пенде жанын кыйнаган,  
Адам карап турбаган,  
Атаңдан калган Желмаян,  
Чуудаларын чан баскан,  
Эки көзүн кал баскан.  
Желмаян күчтүү кезинде  
Атаң Манаас кабылан  
Ок-дарысын артчу эле,  
Жоолошкон жакка тартчуу эле.  
Алтымыш суп ок-дары  
Жүктөй жүргөн Желмаян,  
Ар жандыктын баарысын  
Атаң Манаас кабылан,  
Үптөй жүргөн Желмаян.  
Күлүгү журтка сынаакы,  
Касиеттүү Желмаян.  
Манастан калган мурапы,  
Желгенине жел жетпейт,  
Басканына мал жетпейт.  
Талдың башын сыйырган,  
Төгөректүн төрт бурчун  
Он эки күндө кыдырган.

«Сен төөлөргө барганда  
Желип келет Желмаян,  
Көздүн жашын имерип,  
Төгүп келет Желмаян,  
Тегеренил өзүндү,  
Басып келет Желмаян,  
Оң жагыдан бир жыттал,  
Кан атандын күмбөзгө  
Качып берет Желмаян.  
Атаңды көмгөн кара зоо,  
Кара зоого барганда,  
Кара зоону жазданып,  
Жатып берет Желмаян.  
Ноктоосун жерге бек кадап,  
Бөгүп берет Желмаян,

Камчыласа турбастай,  
Чөгүп берет Желмаян.  
Өлсө өөдө болбостон,  
Бир козголуп койбостон,  
Жатып алат Желмаян.  
Өлгөндө көргөн Чунагым,  
Колунду сууга сала көр!  
А дүйнө кеткен атандын  
Арбагына багыштал,  
Желмаянды чала көр!  
Башында алтын ңокто бар,  
Аманат койгон нокто эле,  
Канжыгага чала кел,  
Энекең мен байкушкан ала кел!  
Ала келгин өзүмө,  
Көргөзө көргүн көзүмө!  
«Энекем анык айткан» деп,  
Ыраазы болгон сөзүмө!

«Аман барсаң Таласка,  
Ак сакалдуу карыя,  
Адамдан чыккан олужа,  
Кагылайын кулунум,  
Жолугасың ошого.  
Абандын жайын мен айтсан,  
Атаң Манас көкжалды  
Ээрчитип жүрүп эр кылган,  
Эр уулу менен төң кылган,  
Ошол Бакай карыя  
Атакең Манас көк жалды  
Сайып журуп бак кылган,  
Салып журуп там кылган.  
Үзүлгөнүн улаган,  
Чачылганын жыйнаган.  
Атакең менен кан Бакай  
Эриш-аркак турганда  
Күү ылаачын теппеген  
Кууда бүтүн калбаган,  
Эрегишип чабышкан,  
Элде бүтүн калбаган.  
Күү найза кармап беттешкен  
Эрде бүтүн калбаган.  
Аккула менен Көктүлпар,

Ушул әкөө баспайтай,  
Жерде бүтүн калбаган.  
Арстан Бакай олужа,  
Айласы жетик шер ошол.  
А дүйнө кеткен атана  
Жолдош болгон эр ошол.  
Айтканым жалган болбосо,  
Атаң Манас көк жалга  
Барабар тууган шер ошол.  
Қарангыда көз тапкыч.  
Капилетте сөз тапкыч,  
Белиңе тануу бел ошол.  
Белгилүү Бакай эр ошол.  
Батасы журтту байыткан,  
Кайран абан кан Бакай,  
Эки көзү иринделеп,  
Көкүрөгү кирилделеп,  
Тирүү болуп элде жок,  
Өлүп кетип жерде жок,  
«Көк жал Манас өлбө!» — деп,  
Куруп жүргөн кезидир.  
«Куурагырдын сакалы  
Өлбөй мынча жүрдүн» деп,  
Өз сакалын эр Бакай  
Жулуп жүргөн кезидир.  
«Тилегим качан берет,—деп,—  
Жетимим качан келет?» деп,  
Улуп жүргөн кезидир.  
Кулунум, эсен жолуксан,  
Қайраның Бакай кан ошол.  
Кан атаң Манас ордуда  
Медер болчу жан ошол...

«Муну мындай таштайын,  
Кагылайын кулунум,  
Калкындын жайын айтайын.  
Болуп келген кадимден,  
Салтындын жайын айтайын.  
Карылары нарк айтып,  
Калың жүртка салт айтып,  
Карынын сөзүн калкка айтып,  
Көк сүлөөсүн, кундуз берк  
Чалдары сыпаа кыргыздын.

Айтытуу Талас жеринде,  
Аргын, кыргыз элинде,  
Ок, саадагы белинде,  
Калбыр өпкө! жез канат,  
Желдей күлүк миңген ат,  
Кызыл кыргак колунда,  
Кармашканын жолунда,  
Балдары баатыр кыргыздын.  
Аргытып, атка чабышкан,  
Айкашкан жоодо салышкан,  
Кийгендери кандагай,  
Кыймылдары шамдагай,  
Келенгер чачпак, кен соору,  
Келини сонун кыргыздын.  
Өрүүдө үйүн ондошкон,  
Көчкөндө төөсүн комдошкон,  
Кызылдан кийген күрмөнү,  
Кыркалай таккан түймөнү,  
Жаш кайындай буралган,  
Тал чыбыктай суналган,  
Жарагын алса жарапкан,  
Кулачтап чачын тарарапкан,  
Ак калпактуу, кызыл чок,  
Алганына жарапкан,  
Кызыл беттүү, кымча бел,  
Кыздары сонун кыргыздын.  
Шалдыркан кисе байланып,  
Жоо жарагын шайланып,  
Касташкан калың жоо болсо,  
Кара барчын айланып,  
Темир калкан, бото кур,  
Уулдары баатыр кыргыздын.  
Бейкут болуп жайлаган,  
Белдемчисин байланган,  
Ачытып арак тарттырган  
Кымыз менен айрандан,  
Кынкылдаган балдарга  
Кымыз менен сүт берип,  
Кыңырылып айланган,  
Кемлири сонун кыргыздын.  
Телегейи теп-тегиз,  
Жери жакшы кыргыздын.  
Өзөгүн берген өз десе,

Эли жакшы кыргыздын.  
Атпай кыргыз, көп аргын,  
Атаңдан калган эл ушул.  
Талас менен Сары-Өзөн,  
Атпайдын жүргөн жери ушул.  
Сенин элиң кыргызда  
Отор малдан, жылкы көп,  
Оолуккандан тынчы көп.  
Солул жаткан уйку көп.  
Жакасынан сырты көп,  
Жашыгынан курчу көп,  
Жан жыргаткан ырчы көп.  
Элдеринде салты көп,  
Экиленген марты көп,  
Арамдары көрсөткөн  
Алда канча дарты көп.  
Кара малдан төөсү көп,  
Карды салык бээси көп,  
Айры төөдөн нары көп,  
Боз көндон түлкү көп,  
Борсулдаган күлкү көп,  
Жылкысынан кулан көп,  
Жылмаңдаган жубан көп,  
Жыргал жүргөн улан көп,  
Кеткенинен келген көп,  
Базарынан кербен көп,  
Бараң аткан мерген көп.  
Айбалтадан кылыч көп,  
Айранынан кымыз көп  
Атандын калкы кыргызга  
Андыша турган шыбыш көп.  
Карагай, кайың чери көп,  
Кабылан, жолборс, шери көп.  
Ак матадан манат көп,  
Атадан калган санат көп,  
Бозосунан арак көп,  
Боз балдарда жарак көп,  
Жүз жанбаган баатыр көп.  
Баатырды тапкан катын көп,  
Карысынан жашы көп,  
Арак, бозо аши көп,  
Өзөн-өзөн суусу көп,  
Өрдөк-чүрөк куусу көп.

Каркылдаган кәзы көп,  
Қаз ойногон сазы көп.  
Арышы жок бечел көп,  
Айтышканга чечен көп.  
Кайсы бириң айтайын;  
Айтылбаган нечен көп...  
Адырынан тегиз көп,  
Арыгынан семиз көп,  
Жалкысынан эгиз көп,  
Жапан чыккан жемиш көп.  
Токоюнда арал көп,  
Батпай жүргөн марал көп.  
Марал атып май жеген  
Эчен мерген адам көп.  
Тектиринде теке көп,  
Курбусунда кулжа көп,  
**Адырында** аркар көп,  
Адамында даркан көп..  
  
«Адыр-адыр жер келет,  
Ашуусу бийик бел келет.  
Аркары жүрөт куюлуп,  
Адырдың чөбү суюлуп,  
Арыздуу пенде наалыбайт,  
Аркары адам тааныбайт.  
Будур-будур жер келет,  
Бурулуп өтчү бел келет.  
Бугусу жүрөт куюлуп,  
Будурдун чөбү суюлуп,  
Мундуулар көрсө наалыбайт,  
Бугусу адам тааныбайт.  
Бугунун бутун сыя атып,  
Бугуну кууп кетерсин,  
Бугуну куусан, жетерсин,  
Мундуу болгон эненди  
Темир кандын шаарына  
Тентитип кооп кетерсин,  
Айланайын кулунум,  
Айткан сезүм үнүтпа,  
Унутуп кооп сезүмдү,  
Эки эненди курутпа!  
  
«Жылкы, койго жарашикан,  
Жылтырган менен шыбагы,

Шыбагынын түбүндө  
Үктап жатат солуктап,  
Қайберендин улагы.  
Колот сайын куру эмес,  
Жылып аккан булагы.  
Көк шибери көйкөлөт  
Сарымсагы жайкалат.  
Алабата, күүдүрөк,  
Төөнүн жери кең Талас.  
Бетеге белден жошулган  
Бээнин жери кең Талас.  
Жайлосу жакын жанында,  
Жөөнүн жери кең Талас,  
Жылтырган, шыбак аралаш.  
Койдун жери кең Талас,  
Тамашага ылайык,  
Тойдун жери кең Талас  
Талас өндүү жер барбы,  
Аттай өндүү эл барбы?!  
Ак көрпөсү булгундай,  
Аргыматы дулдулдай,  
Боз торгою булбулдай,  
Чаркы келсе ар адам,  
Таласка барып тургандай.  
Кара кыяк жылгындай,  
Кара кушу түйгүндай,  
Кадырын билген Таласка  
Качып барып тургандай.  
Булбулу сайрап таңшыган,  
Булагы агып ташыган,  
Булбулдуң үнүн укканды,  
Мундуу пенде жашыган.  
Торгою сайрайт чөлүндө,  
Бакасы чардайт көлүндө,  
Аркар, бөкөн, ак кийик,  
Аралашып чөлүндө  
Булбулу сайрайт талында.  
Төрткүлдүн төмөн жагында  
Албан түрдүү жер жемиш  
Төрөмдүн тиккен багында,  
Алмасы гүлдөп ачылган,  
Жемиши жерде чачылган.  
Жапан чыккан алма, өрүк,

Талаада толуп көп жатат.  
Алма менен өрүктү  
Аюулар ойнол жеп жатат.  
Айткан сөзүм унутла,  
Арамдардын колунан  
Әлүп калып курутпа!

«Кагылайын кулуум,  
Бакайдай аbam кайда бар?!  
Бакайдан саа пайды бар!  
Акылы толук, мээси көп,  
Абаңдай жандан айла бар.  
Байдын уулу эр Бакай  
Жакын тууган Манаaska,  
Баргана, балам, табарсың,  
Баатыр Бакай Таласта.  
Бакайды тапсан өлбейсүн,  
Эч жамандык көрбейсүн.  
Абыке, Қебөш арамдын,  
Зордугуна көнбейсүн.  
Бактысын баштан чайпалтып,  
Ак сакалын жайлалтып,  
Сынарым качан келет деп,  
Сыпратын бузбай, нарк айтып.  
Күмүш тоодо жаткандыр,  
Күйүткө башы баткандыр.  
Семетей жетим сен үчүн,  
Бакайдын шору каткандыр,  
Арамдар кууп салгандыр,  
«Жетимим качан келер»— деп,  
Ичи толгон армандыр.  
Күмүш тоонун оюнан,  
Кен-Көл-Ата боюнан,  
Эки Кен-Көл чатынан.  
Кен Таластын башынан  
Арстан Манаas баатырдын  
Күмбөзүнүн кашынан  
Бакайга, балам, баарсың,  
Бакайды таап аларсың.  
Бакайдан назаат кеп угуп,  
Бар малынды аларсың.  
Абыке менен Қебөштү  
Айдал жолго саларсың.

«Муну мындай таштайын,  
Атаңдан калган жоо-жарак,  
Ошолордон баштайын.  
Атаңдан калган Тайбуурул,  
Аны да айтып таштайын.  
Атаңдан калган Буурулду,  
Айтпасам қантип билесин?  
Алабаш буурул жылкыдан  
Қанткенде таанып минесин?  
Кыз Сайкал берген Буурулдун  
Кызыгын, чунак, айтайын.  
Кыз Сайкалдан Манастын  
Алганын чунак айтайын.

«Кечээ Текеликтин сенирде,  
Манаas менен Сайкалдын  
Теминишкан жеринде,  
Олжого келген Тайбуурул  
Олужа чалдын элинде,  
Кыз Сайкал, Манаas касташкан  
Балакеттүү баатыр кыз  
Манаas менен басташкан  
Сайкалды Манаas «алам» деп,  
«Албай қантип калам»—деп,  
«Эргешкен эр кызды  
Салбар кылып салам»—деп.  
Кыз Сайкал менен Манастын  
Сайышкан жери—Текелик,  
Болот учтуу Сырнайза,  
Майышкан жери—Текелик.  
Бир-бирине боору ачып.  
Кайышкан жери—Текелик.  
Акыреттик жар болуп,  
Табышкан жери—Текелик.  
Айтышып сөзгө жыргашып,  
Таанышкан жери—Текелик.  
Бирин бири жеңишпей,  
Манаaska намыс дегизбей,  
Акылы артык кыз Сайкал,  
Келишкан жери—Текелик.  
«Чылбырын куру кетет» деп  
Тайбуурулду тартууга,  
Беришкен жери—Текелик.

Тайбуурулдун энеси,  
Күмүш күйрук, коён жон,  
Айтылуу буудан оёndon.  
Тайкы жал келген, марал баш,  
Мындай жылкы жаралбас.  
«Эти көшмөр болсун,— деп,—  
Эрки менен толсун» деп,  
Кысыр эмди чагында  
Кошуп берген энесин.  
Кулунунда ээмп, тайда эмген,  
Кунан жашта дагы эмген,  
Бышты кезде бычтырган,  
Жибектен ноктоо сыйдырган,  
Самынданып жуудуруп,  
Дарайы менен жыштырган.  
Жалын тарап бөлдүргөн,  
Жалтанбас кылып көндүргөн.  
«Колу колоо болот» деп,  
Колот жерге үйреткөн.  
Алты кулач ала аркан,  
Жибектен эшип сүйрөткөн.  
«Буту бүдөө болот» деп,  
Буйгаал жerde үйрөткөн.  
Ээр качкы болот деп,  
Бугудан чылбыр сүйрөткөн.  
Ачылсын деп аягы,  
Аңгекке салып түйүлткөн.  
Аркардай колун сайылтып,  
Адырмакка жүгүрткөн.  
«Башы чайкоо болот» деп,  
Кайыштан ноктоо каттырган.  
Ноктоосуна келтирип,  
Бугудан тиэгин тактырган.  
«Санаама Буурул толду» деп,  
Заяпкерге бактырган.  
«Урууда мындай болбойт» деп,  
Урумдун каны жактырган.  
Асемдетил Буурулду.  
Абайы үртүк жаптырган.  
Ак арпа жесе, аш кылган,  
Адырмакка маш кылган.  
Буудайды жесе чайнаган,  
Бугудай көзу жайнаган.

Келишимдүү маңкайган,  
Кен соорусу даңкайган,  
Ар мүчөсү келишкен,  
Кызыл Буурул чаңкайган.  
Көкүлү көркөм жайылган  
Өркөчү бийик, сээри бас,  
Өңкөй буудан биригип,  
Айланайын кулунум,  
Тайбуурулга даарыбас.

«Сөөлөткө минсе жалтылдал,  
Оозунан кәбүк бураган,  
Бута атымдай аң келсе,  
Бура тартпай чураган.  
Тайкы жал келген чоң Буурул,  
Жараашыктуу сом Буурул.  
Аркар шыйрак, кулан жал,  
Айбандан туубайт мындай мал.  
Кулжа моян, кен соору,  
Элик жаак, аркар төш.  
Бар мүчөсү теп-тегиз,  
Балбылдаган бото көз,  
Боору жазы, сырты түз,  
Желгенине жел жетпейт,  
Жез темгилдүү Буурулга  
Жер үстүнөн мал жетпес.  
Жото жилик жонгондой,  
Жону бийик коргондой.  
Соорусунун үстүнө  
Жолум үй батып конгондой.  
Кар жилиги каккандай,  
Кашка тиши капкандай,  
Карчытынын үстүнө  
Төшөк салып жаткандай,  
Жол жүрүшу чапкандай,  
Жүнү тайкы макмалдай.  
Жорголотуп кеткени  
Чоң байгеге чапкандай.  
Азуусун кайра сайгандай,  
Ар мүчөсү тайгандай.  
Жал-куйругу жалтылдайт  
Асаба желең жайгандай.  
Кара тили бүлөөдөй,

**Жөн жөлгөннүү сүрөөдөй.**  
Кулактары күйгандай.  
Туу чокусу күмгандай,  
Солоп күйрук, сом түяк  
Жел-куйондан туугандай.  
Сыплаты башка жылкыдан,  
Сыртына тартып суугандай.  
Жоон саны бир кучак,  
Чакмак эти чарадай,  
Сынын көргөн таңданып,  
Өтө алчуу эмес карабай,  
Чапса кетет закымдай,  
Чаткаягы колоттой.  
Төрт таягы сом темир,  
Сомдоп койгон болоттой.  
Семиргени сүмбөдөй,  
Секиргени бүргөдөй.  
Бастырса кетет даңданып,  
Башын чайкал шанданып,  
Карап калат Бууданды  
Калктын баары танданып.  
Астынкы эрдин албайтып,  
Үстүнкү эрдин далбайтып,  
Тиши чыгарган сай салып,  
Азуусун сайлып, аркайткан,  
«Айбандан мындай болбойт»—деп,  
Ак сакалдар нарк айткан.  
**«Жаралбайт мындай Буурул»**  
—деп,  
Жалпы кыргыз калк айткан.  
Алтымыш асый болгончо,  
Азуусун сейкөп карыбас,  
Абыке, Көбөш арытса,  
Арамдар такыр жарыбас!  
Айланайын кулуум,  
Бактына бүткөн Буурул ат,  
Буурулунду мингенде,  
Касындын көөнү куурулат.

«Эми атандан калган сегиз мүлк,  
Жоо-жарагы тегиз мүлк,  
Мүлкүндүн жайын айттайын.

**Пил терисин каптаган,**  
Сары желим чаптаган,  
Чымын тийсе «чынк» эткен,  
Чертил койсо «дынк» эткен,  
Камчы менен чапканда,  
Койчагырай «зынк» эткен,  
Жылкы тийип, күш салсан,  
Атаандан калган доолбас  
Жакып кандын колунда.  
Алуучу болсоң, мүлк ошол!

«Түбү кытай кырымы,  
Келтирип чебер жасаган,  
Кемтиги жок кылымы,  
Сыртын көкжал өгөгөн,  
Сыртына күмүш белегөн,  
Кароолуна келтирип,  
Калкайтып алтын чөгөргөн,  
Сайын салып келтирген,  
Аткан жоосун өлтүргөн,  
Кундагын сырға сырдаткан,  
Көргөн жанга сыннаткан,  
«Тануусу бекем болсун» деп,  
Сары алтын зымдан чырматкан.  
Баскан жерде «данк» эткен,  
Машаадан мурун «тарс» эткен,  
Түтүндөн мурун ок жеткен,  
Ажалдан мурун жан кеткен,  
Ыраакы, жуук ылгабас,  
Болоттон соккон Аккелте.  
Ойноп атса, очогор,  
Чындалатса, замбирек,  
Туруп атса, койчагыр,  
Жакын атса, жазайыл,  
Атаандан калган Аккелте,  
Айтып айттай не керек,  
Асынып жүрсө Аккелте.  
Айдалынын көркү эле,  
Кара башка күн түшсө,  
Калаалуу коргон берк эле,  
Көр Көбөштүн колунда.  
Алуучу болсоң мүлк ошол!

«Саратанда кыйдырган,  
 Салкын жерге жыйдырган,  
 Тутам жерин кырдаткан,  
 Тутам жерин сырдаткан,  
 Кара болот, беру тил,  
 Тийген жерин ырбаткан,  
 «Колдон тайып кетет» — деп,  
 Кош бүлдүргө тактырган  
 Кол көтөргүс Сырнайза  
 Кокондун беги жактырган.  
 Кыйгагын кынап келтирип,  
 Тарамыш менен кантаган,  
 Сары желим менен чаптаган,  
 Сандыргасын келтирип,  
 Сан кыргызы мактаган  
 «Колго жылуу болсун» — деп,  
 Кой макмал менен кантаган,  
 Кыйындарга сыннаткан,  
 «Көзгө сүрдүү болсун» — деп,  
 Кокоодон шакек чырматкан,  
 Сапарда тийип пайдасы,  
 Сан кыргызды жыргаткан,  
 Кара курчтаң тык кылган,  
 Тыгын ёткур курч кылган  
 Атандан калган Сырнайза,  
 Тийген жери чыр найза  
 Абыкенин колунда.  
 Алуучу болсоң, мүлк ошол!

«Алтымыш ирик тандатып,  
 Орто Кең-Кол жайлатып,  
 Келишимдүү семиртип,  
 Кербендерге айдатып,  
 Ак була сатып алдырган,  
 Аколпокко салдырган,  
 Келишимдүү бурдурган,  
 Келеби менен урдурган,  
 Ортосуна буланын,  
 Коргошун ёгөп тундургач,  
 Атагы олпок Акчопкут  
 Асем менен кылдырган;  
 Энекен кашкөй башында,  
 Арууке синдим кашымда,

Шырыгына чыдабай,  
 Келиндер качкан безилдеп,  
 Колдору жадап оюлуп,  
 «Каныкей кылды кесир» — деп,  
 Ойлосом кетпейт эсимден,  
 Оймоктун баары тешилген,  
 Келишимдүү керме каш,  
 Келиндин баары жадаган,  
 Кызыл кейнек, кымча бел,  
 Кыздын баары жадаган,  
 Уруудан чыккан жез оймок,  
 Уздун баары жадаган,  
 Карапын огун кайтарган,  
 Баандын огун майтарган,  
 Болоттон наиза ётпөгөн,  
 Олпоктор бого жетпеген  
 (Атаң Манас кийгенде,  
 Кандай адам бет келген!),  
 Атандан калган Аголпок  
 Көр Көбөштүн колунда.  
 Кагылайын кулунум,  
 Алуучу болсоң, мүлк ошол!

«Көмүрүнө чыдабай,  
 Кеп токойлор жоюлган,  
 Сугатына чыдабай,  
 Суук булак соолгон,  
 Өгөөсүнө чыдабай,  
 Элүү шекит ноюган,  
 Кылып берген устага,  
 Кырк кулундуу бээ берген,  
 Алып келип тартканда,  
 Ботолуу эчен төө берген,  
 Бөлөкбайга кылдырган,  
 Чапкан жерин сындырган,  
 Күмүш менен актаткан,  
 Көргөн жанга мактаткан,  
 Күркүрөнүп күндө чарк,  
 Бүлөөсүнө бүлөгөн  
 Атандан калган Айбалта,  
 Эшик эндүү чоң балта,  
 Абыке кулдун колунда.  
 О, балам, алуучу болсоң, мүлк ошол!

«Чагарак алтын сомдогон,  
Чапкан жоосу оңбогон,  
Ак албарстан курган,  
Алты ай бүтүн чынаган,  
Кылымын жакшы келтирип,  
Кынга салып кынаган.  
«Кыйбатын берип алам» деп,  
Үрүмдүн каны сураган,  
«Жарасы оор болсун» деп,  
Сары заарга сугарган,  
Пилдин сөөгүн сап кылган,  
Сары алтындан кап кылган,  
Ак тасмадан ийлетип,  
Бүлдүргөсүн тактырган,  
Балдагын алтын чоң кылган,  
Баарысын тегиз сом кылган,  
Шиберге койсо ёрт кеткен,  
Шилтегени мұрт кеткен,  
Түн ичинде суурса,  
Өрттөй болуп кызарган,  
Шилтегенде душманга  
Аркан бою узарган,  
Алып келип тартканга  
Кырк ботолуу төө берген,  
Он кулундуу бәэ берген,  
Балдагы алтын Агалбарс  
Кәбәш көрдүн колунда.  
О, балам, алуучу болсоң мүлк ошол!

«Анжыянды чалдырган,  
Алма кабык алдырган,  
Отуз теке терисин,  
Жыдышып жүнүн алдырган,  
Чоң чөлекке салдырып,  
Малмасын мыктал кандырган,  
Ашаткысын кандырган,  
Малмага беш ай жаткырган,  
«Ийи өтүп кетет» — деп,  
Башына турул бактырган,  
(Муну кылган эненди  
Баатыр Кошой жактырган),  
Аябай тандап боёткон,

Салсары кылып боёткон,  
Темир кандын Каныкей  
Коймакмал менен ичтеген,  
Тиштегени Жезбилек —  
Кан Бакайдын келини  
Коно жатып тиштеген,  
Жылан боор бүктүргөн,  
Жымырайтып тикирген  
Же кайыганы билинбейт,  
Же сыйлганы билинбейт,  
Ийненин өткөн изи жок,  
Бычактын тийген мизи жок,  
Багалегин кайырган,  
Басма кылып сайдырган,  
Мылтык атса, оқ етпес,  
Отко салса, чок етпес,  
Тартып койсо, чоюлган,  
Коё берсе, жыйылган,  
«Кандагай» деп аталган,  
Муну кылган Каныкей  
Кан Кошойдон бата алган,  
Атандан калган кандагай  
Абыкенин колунда.  
О, балам, алуучу болсоң, мүлк  
ошол!

«Кагылайын кулунум,  
Баргана баарын көрөрсүн,  
Атандын көрүп күмбөзүн,  
Көзүндүн жашын төгөрсүн.  
Чоң атан Жакып баш болуп,  
Абыке, Кәбәш кас болуп,  
Эжелден душман өзүнө,  
Байкабастан жаш жетим,  
Жалган сөзгө ынантып,  
Келтирбе зыян өзүнө.  
Эң оболу жолуккун,  
Кан Бакайдын өзүнө,  
Эмне десе абакен,  
Ишенгин, балам, сөзүнө!  
Эсен барып, кулунум,  
Эсен келгин өзүмө!..»

Каныкей минтип кеп айтат,  
 Бардыгын толук эп айтат.  
 «Касиеттүү Манаска  
 Тапшырдым, балам» — деп айтат,  
 Актулпарды мингизип,  
 Ак темир соот кийгизип,  
 Жолдун баарын жат айтып,  
 «Жолун ач» деп бата айтып,  
 Жаштыгына баланын  
 Көңүлү токсон бөлүнүп,  
 «Кандай заман болот» деп,  
 Көзүнүн жашы төгүлүп,  
 Кыйла түркүн ой менен,  
 Кырк кабырга сөгүлүп,  
 Мойнунан бекем кучактап,  
 «Аман болгун, чунак» — деп,  
 Жаш баладай бышактап,  
 Коштошкондо Каныкей  
 Калаалуу Букар зар ыйлайт,  
 Калайыктын баары ыйлайт,  
 Таياتы Темир кан  
 Букардын мыкты каны ыйлайт,  
 Ушунча журттун баары ыйлайт,  
 «Эр жалгызы шер эле.  
 Атактуу Манас баатырдан  
 Белек калган эр эле.

Аркасында тууган жок,  
 Ээзү жалгыз неме эле.  
 Олбей, житпей, бул жетим  
 Аман жүрсүн деги эле!».  
 Деп ошентип кол жайып,  
 Калаалуу Букар зыркырап,  
 Кары-жаши чуркурап,  
 Каныкей менен Чыйырды  
 Катар туруп буркурап,  
 Баары бата бергенде,  
 «Тулпарды минген турчуу  
 эмес,  
 Тууганга жетпей тынчуу эмес.  
 Кош, апаке, берекем!  
 Манасты тапкан энекем!  
 Айланайын элимден,  
 Адашып калган мен экен!».  
 Деп, ошентип, Семетей  
 Баарчын учкан эмедей,  
 Аттан ыргып бүгүлүп,  
 Бардыгына жүгүнүп,  
 Кош айтышып кол берди,  
 «Аман бол Букар эли» деп,  
 Актулпарга жол берди!..  
 Муну мындай таштайлык,  
 Семетейдин элине  
 Келтенинен баштайлык.





## СЕМЕТЕЙДИН ТАЛАСКА БИРИНЧИ КЕЛИШИ

**Б**

оз мунарык керүүнүн  
Бою менен кыдырып,  
Сыр-Дайра кечип жол тартып,  
Ашуу ашып, таш басып,  
Бөөт-бөөт бел көрүп,  
Бөксөлүү эчен жер көрүп,  
Ичке талдап сыйдырып,  
Чыйырчык, Салар — эки суу  
Бою менен кыдырып  
Актулпарды чалдыrbай.  
Жатып уйку кандыrbай,  
Эски Ташкен, Чалдыбар,  
Эңкейип жетим басты эле,  
Казы-Курттун чон талаа,  
Ал талаага келгенде,  
Жер соорусун көрдү эле,  
Алдырина аркар бар,  
Тектиринде теке бар.  
Адырдан жылаан сойлогон,

Түз талаасын карасаң,  
Куйрук, жал жок куландар  
Кунан чаап ойногон,  
Энеси качкан жол менен,  
Эриклей жетим басты эле.  
Түз, кара чөл, үйгөн кум,  
Чымчып жээр чөбү жок,  
«Чык» этип коёр суусу жок,  
Ээн талаа, күйгөн кум,  
Эриклей жетим басты эле.  
Кайыпчынын Кара-Үнкүр,  
Кара-Үнкүргө тартты эле.  
Актулпарды чалдырды,  
Кайыпчынын үнкүргө  
Жатып уйку кандырды...

Кайран энем Каныкей  
Дүнүйөнү чачканда,  
Таластан жөө качканда,

Айла таппай баткан жер,  
 Берен энем Каныкей  
 Алты күнгө корголоп,  
 Жанды багып жаткан жер.  
 Көз жашы тийген жерине,  
 Карагат өнүп чайлаган.  
 Энем баскан жерине  
 Жийдеси бышып жайнаган.  
 Бу белгини көргөндө,  
 Жетимдин ичи кайнаган.  
 Абасы Бакай элтендеп,  
 Жетимди издең келген жер.  
 Алты аркар, төрт кулжа  
 Абасы атып берген жер.  
 Азыктын баарын шай кылып,  
 Ал кургур, арбагын сыйласп Манастын  
 Темир канга тентитип,  
 Караканга качырап,  
 Эки чанач сүт берип,  
 Эки семиз күч берил,  
 Боз борук атап кан Бакай  
 Белгиге мадды сойгон жер.  
 Жетимиште Чыйырды  
 Баса жатып тойгон жер.  
 Ошол жерге келгенде,  
 Тынч ала албай чочунуп,  
 Ат бороюн сыйдырып,  
 Энеси келген жол менен,  
 Эрикпей жетим кыдырып,  
 Ээр белдей белестин  
 Эченин катар ашты эле,  
 Эчен дөбө, эчен сай  
 Эрикпестен басты эле.  
 Жәээк жолдон сыйдырып,  
 Бексе менен кыдырып,  
 Олюя-Ата келгенде,  
 Он кол жатын караса,  
 Мунарыктуу чон белес,  
 Өзөнчө кайкац көрүнөт.  
 Ошол жерди көргөндө,  
 Көрүп турган жетимдин  
 Көңүлү жаман бөлүнөт.  
 Эңкейип көрсө кек чалкак,

Таластын ичи көрүнөт.  
 Чыдай албай жетимдин,  
 Көзүнүн жашы төгүлөт...

Жылгындуу Кең-Кол, чон Талас—  
 Жер соорусу турбайбы,  
 Муну жердеген адам тунбайбы?  
 Адыр-адыр бел экен,  
 Бөлүнгөн эчен төр экен,  
 Белекчө бейиш жер экен!!  
 Кең Таластын чон өзөн  
 Жаткан экен чалкайып.  
 Эңкиликтин КараЗоо,  
 Көкту тиреп каркайып,  
 Адырдан аркар куюлуп,  
 Адырдын чөбү суюлуп,  
 Будурдан бугу куюлуп,  
 Будурдан чөбү суюлуп,  
 Тектирден теке камалып,  
 Текенин жүнү сабалып,  
 Керүүдөн кийик токтолуп,  
 Текеси жүздөн топтошуп,  
 Жаткан экен кең Талас!  
 Тоодорунда улары,  
 Токоюнда чынары.  
 Кең Таластын оюна,  
 Эчтемесин аябай,  
 Берген экен кудайы!  
 Оролуп чөптөн жүре албайт  
 Бугу, марал, улагы.  
 Эңкейген жери будурмак—  
 Уч-Кошойдун бексөсү.  
 Өлгөнүнчө жазылбайт  
 Көрбөгөн жандын ёктөсү.

Адыр-адыр белүнөт,  
 Алыстан караан көрүнөт.  
 Адырга жаны барганда,  
 Ар жакка көзүн салганда,  
 Адырмактуу белестен  
 Эски жүнү булайып,  
 Кош кулагы чунайып,  
 Улуп чыкты Кумайык.

Жерге саландаган тили бар,  
Үч кубулган үнү бар,  
Азулардан бир белөк  
Кумайыктың түрү бар.  
Арстан көргөн эмдей,  
Элтен этти Семетей.  
Пенде даабас сүрү бар,  
Анда-мында улуса,  
Киши укпаган үнү бар.  
Бексе менен бөгүлүп,  
Бөгүп келди Кумайык.  
Көздүн жашын иргелтил,  
Төгүп келди Кумайык.  
Көрүшкөнү жетимге  
Сыйлап келди Кумайык.  
Сагынган Манас келгенесип,  
Ыйлап келди Кумайык.  
Үч-Кошойду жээктеп,  
Кен Таласты тээктеп,  
Үрүл жүргөн кези экен.  
Айтайын десе тили жок,  
«Семетейим келет» деп,  
Билип жүргөн кези экен.  
Суур улап тоюптур,  
Тектирдеги текени  
Үйрү менен жоюптур.  
Манастан калган жетимди  
Он эки жыл күйүптүр.  
Абыке, Көбөш арамдан  
Артык кордук көрүптур.  
Семетейди көргөндө,  
Ашкере кудай бергенде,  
Кумайыкты караса,  
Мойнунда алтын карғы бар,  
Каныкей айткан белги бар...

«Атамдан калган Кумайык  
Аюудан кайра тартпаган,  
Жолборстон мизи кайтлаган,  
Тиштегенин бүлдүргөн,  
Агыткан ээсин күлдүргөн.  
Кырааны калкка сынаакы,

Атамдан калган мұрапы», —  
Деп, ошентип, Семетей  
Боз кисе салып мойнуна,  
Кумайыкты кучактап  
Башын тыгып койнуна:  
«Айланайын Кумайык,  
Темир кандын шаарына  
Тентил кеткен — мен байкуш.  
Манас шерден айрылып,  
Тентиреп жүргөн — сен байкуш.  
Каракандын шаарына  
Кара кылар тууган жок  
Качып кеткен — мен байкуш.  
Кан Манастан айрылып,  
Кашкулак издеп талаадан,  
Каңгырып калган — сен байкуш.  
Атамдан калган — мен карып,  
Талаалап жүргөн — сен карып».

Кумайыкты көргөндө  
Манастан калган жетим кул  
Манасты көргөн эмдей,  
Көңүлү кетип бөлүнүп,  
Көзүнүн жашы төгүлүп,  
Атасы Манас тирилип,  
Алдына келген эмдей,  
Ангырап ыйлап кучактап,  
Алек бир болду Семетей.  
Кумайык улуйт ангырап,  
Семетей ыйлайт зангырап.  
Кумайык менен көрүшүп,  
Семетей адамдан бетер өбүшүп:  
«Экөөбүз көргөн ызаны  
Кудайым башка салбасын,  
Ээй, айланайын Кумайык,  
Ичинде кегиң калбасын!»,  
Деп, ошентип, Семетей  
Кумайыкты жетелеп,  
Баар жагын төтөлөп,  
Барбайып карап турганда,  
Кула чолок кайып бээ  
Келе калды жанына.  
Энеси Каныш айткандай,

Айтуяк чалып жолуна,  
Кумайыкты тойгузду  
Кула бээнин канына.

Андан ары караса,  
Жерине көзү тараза,  
Жашаган айкөл Манасы,  
Мына бул экен Таласы.  
Аргын, кыргыз ой тартып,  
Конуп жаткан жери экен.  
Таң-тамаша бир кезде  
Болуп жаткан жер экен.  
Кара эгинден күрүч көп,  
Калайынан күмүш көп,  
Чабагынан түрлү көп,  
Боз коёндон түлкү көп.—  
Жер мыктысы турбайбы,  
Жердеген адам тунбайбы?!  
Ушундай жерин билбесе,  
Жетимди кудай урбайбы?!  
Таластын суусу ташыптыр.  
*Таш башынан ашылтыр.*  
Түбүнөн ташы калдырап,  
Устүнөн көбүк жалбырап,  
Актарылып, сөгүлүп,  
Төө еркөчтөп төгүлүп,  
Төмөн жагын карасан,  
Жаткан экен ченемсиз  
Төрт дайрадай көрүнүп.  
Аккан суудан кайтпаган,  
Ажалдан кылчак тартпаган,  
Атасын тарткан эр Семен  
Актулиарын чуратып,  
Жардын башын уратып,  
Жайнаган сууга кирди эле,  
Колдогону кырк чилтен  
Колтугунан алыптыр.  
Кара чаар кабылан  
Капталында чамынып,  
Чолоқ куйрук, көк жалы  
Жандай салып намынып,  
Кошо колдоп алыптыр.

Он жагына қараса,  
Ай сарала ат минген,  
Кыл күрүгүн чарт түйгөн.  
Узун бойлуу, кең далы,  
Ары балбан, ары шер,  
Зорлугу тоонун тениндей,  
Көзиккенді жегидей,  
Сары жаргак шым кийген,  
Түпөгү жок найза алган,  
Жалаң кылыш байланган,  
Чекири жок, кой көздүү,  
Сепкили жок, ак жүздүү,  
Алтын кемер курчанган,  
Айдай бетин нур чалган,  
Какандан өлгөн Алмамбет  
Манастан калган 'Жетимди  
«Ой, бала, мындаи тарткын!»  
—деп,  
Жылоосунаң алыптыр.

Сол жагына караса,  
Көк рапыс тон кийген,  
Көгала сыңдуу ат минген,  
Ач айкырык, күү сүрөөн,  
Алышса, арстандын тиши өтпөгөн,  
Чабышса, кишинин алы жетпеген,  
Астыга салса, ак жолтой,  
Атыша чыкса, сан колдой,  
Найза кармап, топ бузган,  
Алышкан жеодо окко учкан,  
Акбалта кандын баласы,  
Кыраандардын сарасы  
«Мындаи тарт» деп кыйкырып,  
Чубакем колдоп калыптыр.  
Бер жагына караса,  
Орто бойлуу кең далы,  
Жыйырма бирде убагы,  
Алтымыштын артыгы,  
Кырк чоронун кыйыны,  
Теке жоомарт ат минип,  
Темирдей көпкөк тон кийип,  
Жеткилен белин курчаган,  
Жети түмөн кол келсе,

Жөлбегей кирип кол салгân,  
Кара болот кыргагы,  
Кабылан Манас Сыргагы  
«Иним, бери бастыр!»—деп,  
Калмактан өлгөн эр Сыргак  
Бул да сурөп калыптыр.

Анын артын караса,  
Карткүрөн өндүү ат мингей  
Ок өтпөс тандап тон кийген,  
Кылмыши жок жөн жүргөн,  
Жетимиш түркүн тил билген,  
Адамзаттың үндөшү,  
Таалайлуу Манас көк жалдын  
Талыкпаган тилмечи,  
Кара чокко айдаса,  
Калмак тилин билчүүсү,  
Кызыл окко айдаса,  
Кытай тилин билчүүсү,  
Солоон, Шибе эки уруу,  
Анын тилин билчүүсү,  
Капталынан Ажыбай,  
«Жетим күл, коркпой кечкин,— деп,—  
Аман болсоң, кулунум,  
Муратына жеткин!»—деп,  
Карткүрөн менен булкунтуп,  
Эри өлгөндөй жулкунтуп,  
Кан Манастын Ажыбай  
Ат соорулап алыптыр.  
Таң билбеймин, чын болсо,  
Кадимкидей көрүнүп,  
Баатырлардын баарысы  
Жабалактап калыптыр.

Андан ары караса,  
Аккула тулпар ат минип,  
Аколпоктой тон кийил,  
Майлаган буудай жүздөнүп,  
Күүгүм туман көздөнүп,  
Астын сала бергенде,  
Ажылаардын түрү бар,  
Аркасынан карасаң,  
Алты миң эрдин сүрү бар,

Күпүлдөгөн ўну бар,  
Айың менен күнүндүн  
Жарыгынан бүткөндөй,  
Ай алдында булуттун,  
Салкынынан бүткөндөй,  
Аңырайган капчалдын  
Алкымынан бүткөндөй,  
Алтын менен күмүштүн  
Ширөөсүнөн бүткөндөй,  
Асман менен жериндин  
Тирөөсүнөн бүткөндөй,  
Калдайып турган кара жер  
Айкөл Манас көк жалга,  
Жердигинен түткөндөй,  
Атышка кирип баргандай,  
Айбаттанып бакырып,  
Манастан ураан чакырып,  
«Жетилип келген жетимим,  
Жерден колдол аламын,  
Ар качан көзүм саламын».  
Деп, ошентип, шер Манас  
Жаңырыкты салыптыр,  
Жандап жүрүп калыптыр...

Андан ары караса,  
Түгөнгөн тоонун урчукта,  
Дүмпүйүп жаткан түмшукта,  
Кара жолдун үстүндө,  
Заңкайып күмбөз көрүндү.  
Ак күмбөздү көргөндө,  
Көнүлү санга бөлүндү,  
Кезүнүн жашы төгүлдү.  
Көзү кетти алактап,  
Мууну бошоп шалактап.  
Алтын жаак айбалта,  
Унгусу алтын сай болот,  
Ач бейрөккө таянып:  
«Атакем—менин бейишим,  
Алдымда турат бейитин.  
Он эки пирге кол берген,  
Ойронум, атам, өлдүңбү?!

Он экиге чыкканда  
Оролуп араң келдимби?!

Айтуяк чайып жолупа,  
Кумайкты тойгузду  
Кула бээнин канына.

Андан ары караса,  
Жерине көзү тараза,  
Жашаган айкөл Манасы,  
Мына бул экен Таласы.  
Аргын, кыргыз ой тартып,  
Конуп жаткан жери экен.  
Таң-тамаша бир кезде  
Болуп жаткан жер экен.  
Кара эгинден күрүч көп,  
Калайынан күмүш көп,  
Чабагынан түрлү көп,—  
Боз көйдөн түлкү көп,—  
Жер мыктысы турбайбы,  
Жердеген адам тунбайбы?!  
Ушундай жерин билбесе,  
Жетимди кудай урбайбы?!  
Таластын суусу ташыптыр,  
Таш башынан ашыптыр.  
Түбүнөн ташы калдырап,  
Үстүнөн көбүк жалбырап,  
Актарылып, сөгүлүп,  
Төө өркөчтөп төгүлүп,  
Төмөн жатын карасан,  
Жаткан экен ченемсиз  
Төрт дайрадай көрүнүп.  
Аккан суудан кайтпаган,  
Ажалдан кылчак тартпаган,  
Атасын тарткан эр Семең  
Актулпарын чуратып,  
Жардын башын уратып,  
Жайнаган сууга кирди эле,  
Колдогону кырк чилтен  
Колтугунан алыптыр.  
Кара чаар кабылан  
Капталында чамынып,  
Чолоқ куйрук, көк жалы  
Жандай салып камынып,  
Кошо колдоп алыптыр.

Оң жагыйа қараса,  
Ай сарала ат минген,  
Кыл күрүгүн чарт түйгөн,  
Узун бойлуу, кең дала,  
Ары балбан, ары шер,  
Зорлугу тоонун тениндөй,  
Кезиккенді жегидей,  
Сары жаргак шым кийген,  
Түпөгү жок найза алган,  
Жалаң кылыш байланган,  
Чекири жок, кой көздүү,  
Сепкили жок, ак жүздүү,  
Алтын кемер курчанган,  
Айдай бетин нур чалган,  
Какандан өлгөн Алмамбет  
Манастан калган жетимди  
«Ой, бала, мындай тарткын!»  
—дел,  
Жылоосунан алыптыр.

Сол жагына караса,  
Көк рапыс тон кийген,  
Көгала сындуу ат минген,  
Ач айкырык, куу сүрөөн,  
Алышса, арстандын тиши өтпөгөн,  
Чабышса, кишинин алы жетпеген,  
Астыга салса, ак жолтой,  
Атыша чыкса, сан колдой,  
Найза кармап, топ бузган,  
Алышкаң жоодо окко учкан,  
Акбалта кандын баласы,  
Кыраандардын сарасы  
«Мындай тарт» деп кыйкырып,  
Чубакем колдоп калыптыр.  
Бер жагына караса,  
Орто бойлуу кең дала,  
Жыйирма бирде убагы,  
Алтымыштын артыгы,  
Кырк чоронун кыйыны,  
Теке жоомарт ат минип,  
Темирдей көпкөк тон кийип,  
Жеткилен белин курчаган,  
Жети түмөн кол келсе,

Жөлбегей кирип көл салған,  
Кара болот кыргагы,  
Кабылан Манас Сыргагы  
«Иним, бери бастыр!»—деп,  
Калмактан өлгөн эр Сыргак  
Бул да сүрөп калыптыр.

Анын артын караса,  
Карткүрөн өндүү ат минген  
Ок өтпөс тандап тон кийген,  
Кылмыши жок жән жүргөн,  
Жетимиш түркүн тил билген,  
Адамзаттын үндөшү,  
Таалайлуу Манас көк жалдын  
Талыкпаган тилмечи,  
Кара чокко айдаса,  
Калмак тилин билчүүсү,  
Кызыл окко айдаса,  
Кытай тилин билчүүсү,  
Солоои, Шибе эки уруу,  
Анын тилин билчүүсү,  
Капталынан Ажыбай,  
«Жетим күл, коркпой кечкин,— деп,—  
Аман болсоң, кулунум,  
Муратына жеткин!»—деп,  
Карткүрөн менен булкунтуп,  
Эри өлгөндөй жулкунтуп,  
Кан Манастын Ажыбай  
Ат соорулап алыптыр.  
Таң билбеймин, чын болсо,  
Кадимкидей көрүнүп,  
Баатырлардын баарысы  
Жабалактап калыптыр.

Андан ары караса,  
Аккула туллар ат минип,  
Аколпоктой тон кийип,  
Майлаган буудай жүздөнүп,  
Күүгүм туман көздөнүп,  
Астын сала бергенде,  
Ажылаардын түрү бар,  
Аркасынан карасан,  
Алты миң эрдин сүрү бар,

Күпүлдөгөн үнү бар,  
Айың менен күнүндүн  
Жарыгынан бүткөндөй,  
Ай алдында булуттун,  
Салкынынан бүткөндөй,  
Аңырайган калчалдын  
Алкымынан бүткөндөй,  
Алтын менен күмүштүн  
Ширөөсүнөн бүткөндөй,  
Асман менен жериндин  
Тирөөсүнөн бүткөндөй,  
Калдайып турган кара жер  
Айкөл Манас көк жалга,  
Жердигинен түткөндөй,  
Атышка кирип баргандай,  
Айбаттанып бакырып,  
Манастан ураан чакырып,  
«Жетилип келген жетимим,  
Жерден колдоп аламын,  
Ар качан көзүм саламын».  
Деп, ошентип, шер Манас  
Жанырыкты салыптыр.  
Жандап жүрүп калыптыр...

Андан ары караса,  
Түгөнгөн тоонун урчукта,  
Дүмпүйүп жаткан түмшукта,  
Кара жолдун үстүндө,  
Заңкайып күмбөз көрүндү.  
Ак күмбөздү көргөндө,  
Көнүлү санга бөлүндү,  
Көзүнүн жашы төгүлдү.  
Көзү кетти алактап,  
Мууну бошоп шалактап.  
Алтын жаак айбалта,  
Уңгусу алтын сай болот,  
Ач бейрекке таянып:  
«Атакем—менин бейишим,  
Алдында турат бейитин.  
Он эки пирге кол берген,  
Ойронум, атам, өлдүңбү?!

Он экиге чыккана  
Оролуп араң келдимби?!

Ак марал айдал уй кылган,  
 Алышкан җоону буй кулган,  
 Арстаным, атам, өлдүнбү?!  
 Алысса тентип чонойгон,  
 Ары жок жетим келдимби?!

Эки сукун куюлуш,  
 Дайрасындай кан атам!  
 Эки тоонун урунуш,  
 Зоокасындай кан атам!  
 Күмбәзүң сарай коргончо,  
 Жалгызын келди өкүрүп,  
 Күйгүлтүк атам, ойгончу!  
 Кан Букардын шаарына,  
 Качып кетип чонойгон,  
 Мендей шордуу бар бекен?  
 Ишимди кудай ондоочу.  
 Көк жалым—атам, колдоочу!  
 Тацкы сары жылдыздай,  
 Колдош болуп барбадым!  
 Өзүндөн таалим үйренүп,  
 Жолдош болуп калбадым!  
 Жетимдик тартып өлбөдүм,  
 Жеткилең жүзүн көрбөдүм!  
 Чөлтүн башын силкинтип,  
 Желдей бир байкуш бар бекен,  
 Атанын жүзүн көрбөгөн  
 Мендей бир байкуш бар бекен?  
 Кабылан атам, өлбөй кал,  
 Жалгызың жетим калбай кал!  
 Атам Манас бар болуп,  
 Актуллар оозун бурбадым,  
 Өзүндүн көзүң өткөндө  
 Өксөгөн элдин ичинде  
 Кызматында турбадым!  
 Тентип келип күн көргөн,  
 Мендей шордуу бар бекен?  
 Дыдаарын мага көргөзбөй,  
 Кан атам, ушинтип өлчү җан бекен?  
 Кабылан эрдин жалгызы,  
 Качып жүрөр жөн барбы?  
 Кагылайын атаке,  
 Кошулушуп жатууга  
 Колтугунда көр барбы!»

Деп, ошентип, Семетей  
 Арманын айтып бакырып,  
 «Атакелеп» чакырып,  
 Ысмайылдын Сырнайза  
 Атасынын күмбөзгө  
 Босогого урду эле.  
 Сырнайзаны таянып,  
 Атакелеп турду эле.  
 Бала минтип турганда,  
 Кайын ыйлап, тал ыйлап,  
 Караган жандын баары ыйлап,  
 Көнүлү эчен бөлүнүп,  
 Күмбөздүн ичи дүнгүрөп,  
 Эчен белги көрүнүп,  
 Күмбөз ичи күүлөнөт,  
 Өзүнөн өзү сүйлөнөт.  
 Каныкей жесир кеп айткан:  
 «Чындал кудай берерде,  
 Назарын сага саларда,  
 Айтканым жалган болбосо,  
 Аныктап атаң колдосо,  
 Күмбөздүн ичи күнгүрөйт,  
 Белгилери дүнгүрөйт.  
 «Ошол белги бар болсо,  
 Алты арамга бар» деген.  
 «Атаңдан калган мүлктөрдү  
 Көрүнөө барыл ал» деген.  
 «Кулунум, ошо белги жок  
 болсо,  
 Ар жакка барбай кайта кел!  
 Белги бербей койду, деп—  
 Беренин энекене айта кел!»  
 «Энемдин ошол айтканы  
 Жалган эмес, чын экен.  
 Ыраазымын атама,  
 Ыракмат айтам апама!».  
 Деп, ошентип, Семетей  
 Андан ары караса,  
 Жанырыктын жар кыя,  
 Жалгыз малдын чубама,  
 Чубамада серендеп,  
 Эки жагын элендеп,  
 Көкчологун камчылап,

Көзүнүн жашы тамчылап,  
 Төө кайтарып телпилдеп,  
 Күү сакалы селкилдеп,  
 Жүргөн эле эр Бакай  
 «Жетимди кудай берсин»—деп.  
 Жетиминин келерин  
 Төөлөрү чиркин билилтири.  
 Жаңырыктын жар кыя,  
 Жарыша чаап ойсулдар  
 Жапа тырмак кирилтири.  
 Семетей көздөй зыркырап,  
 «Айтайын» десе тили жок,  
 Баары бирдей чуркурап.  
 Асый тайлак, тай тайлак,  
 Баары чуркап тайтандап,  
 Чуудалары бөлүнүп,  
 Көз жаштары төгүлүп,  
 Тегеректеп буркурап,  
 Шорго үйүлгөн эмедей,  
 Жетимди җыттайт буркурап.  
 Төөлөрдүн ары четинде,  
 Астында аты арыган,  
 Өзү жаман карыган,  
 Он эки мүчө, сексен сөек,  
 Токтоно албай дирилдеп,  
 Көзүнөн шоро тамчылап,  
 Көкүрөгү кирилдеп,  
 Моюн сөөгү узарып,  
 Кузгундай көзү кызырып,  
 Төө кайтарып кар болуп,  
 Төрөнүн уулу чунакты  
 Бир көрүүгө зар болуп,  
 Кайран Бакай карыя  
 Акылы элге дарыя  
 Жал куйруктан айрылган  
 Көкчологун теминип,  
 Көзүнүн жашы себилип,  
 «Бозбуурасы кайда» деп,  
 Карап чыкты серендереп,  
 Төөнүн баарын токмоктоп,  
 Сабап чыкты элендеп.  
 «Адыр-адыр жыйылгыр,  
 Чымын тийип кырылгыр!

Жетимиди көргөнсүп,  
 Тизелери бүгүлүп,  
 Жаканы көздөй жүгүрүп,  
 Быйыл жаканын чебүн  
 чалбаган,  
 Түзөндөн сугат албаган,  
 «Кайда кетти, далай төө,  
 Кайда кетти Желмаян?» —  
 Ай талаада өкүрүп,  
 Арам өлмөк экемин.  
 Кара малга ээ болбой,  
 Белде калмак экемин.  
 Көөдөнүмдү жашыrbай,  
 Мен жерде калмак экемин.  
 Кордукту, Бакай, көрбөй кал,  
 Муунум кеткен чагымда  
 Төө кайтарып кор болдум,  
 Мындайды пендесине бербей кал!  
 Же Ала-Тоодой барбайып,  
 Жыйнал турган кезимде,  
 Анда өлбөй не болдум?!  
 Каарыма тийгениди,  
 Камап турган кезимде,  
 Төминише келгениди,  
 Сабап турган кезимде,  
 Көп кайраттын барында,  
 Көк жалым аман чагында,  
 Мында өлбөй не болдум?!  
 Жердин үстүн кырандай  
 Чалып турган кезимде,  
 Кармашканды талкалап,  
 Алып турган кезимде, —  
 Мында өлбөй не болдум?!  
 Жетимден кабар келбесе,  
 Кайсыга жүрөм каралап,  
 Алты арамга күл болуп,  
 Алыста жүрөм сагалап.  
 Жетимден күдөр үзүлсө,  
 Темтендепей Бакайды,  
 Тенизим Манаас, ала жат!».  
  
 Ал аңгыча болбостон,  
 Семетей көзгө көрүндү.

Тааный албай таң болуп,  
 Көнүлү ичен бөлүндү.  
 Бир караса, баланың,  
 Бозум өндүү сяягы.  
 Бир караса, абайлап,  
 Шер өндөндү кыябы.  
 Дағы имерип караса,  
 Жерин душман чалгансыйт.  
 Кайра имерип караса,  
 Манас келип калгансыйт.  
 «Тантаган бейм бозумду,  
 Каныкей байкуш кыраакым?!

Семетей келип калган бейм,  
 Манастан калган муралым?!

Семетейби, башкабы?  
 Төлгөнү бүгүн салайын,  
 Ошол жетим чын келсе,  
 Эрдигин сынап •алайын!  
 Тартты бекен Манасты,  
 Шердигин сынап алайын!».  
 Деп ошондо шер Бакай,  
 Түбү менен теректи  
 Жерден жулуп алганы,  
 Айкырыгы баш жарып,  
 Качырып кирип барганы...

Анда Семен солк этлей,  
 Атасындай зонкоюп,  
 Тизгин тартып шукшура,  
 Күлүмсүрөп болпоюп.  
 Саламын айта салганы...  
 Анда Бакай кеп айтат,  
 Абай менен бек айтат  
 «Балам, ураанын ким, дайның ким?  
 Уругун ким, айлың ким?  
 Кай уруктан болосун?  
 Тил билбеген индис бар,  
 Он эки уруу кыргыз бар.  
 Балам, кай уруктан болосун?  
 Тукумун ким, дайның ким?  
 Балам, туура чыккан айлың ким?  
 Балам, киндлигүң кескен жерин ким?  
 Балам, өнүп-өскөн элин ким?

Атың чарчап ыргайдай,  
 Өзүң чарчап торгойдой,  
 Алыстан келген баламсың.  
 Балам, кайда барасын?  
 Жатуучу элем жабыркап,  
 Жалгыз адам көрбөстөн.  
 Алды каткан Бакайдын  
 Көргөн күни курусун!  
 Көп жашадым өлбөстөн,  
 Түш-тушундан караймын,  
 «Түйгүнбу» деп самаймын.  
 Түйгүн күштай сының бар,  
 Түйгүнум болор ыгың бар.  
 Айланайын чырагым,  
 Айтып берер чының бар!  
 Жан-жаныңдан караймын,  
 «Жаркыным» деп санаймын.  
 Жагалмай күштай сының бар,  
 Жаркыным болор ыгың бар,  
 Жабыр көргөн Бакайга  
 Жашыrbай айттар чының бар!  
 Көзүндү көрсөм кулунум,  
 Көтөрүлөт жүрөгүм.  
 Көз көргүс кеткен түйгүнду  
 Көксөп тилеп жүрүмүн.  
 Тентип кеткен жалгызым,  
 Он эки жашка толду эле,  
 Атасын тарткан эр болсо,  
 Келер кези болду эле.  
 Окшотул турам көзүндөн  
 Оозундан чыккан сөзүндөн.  
 Секетиң кетип калайын,  
 Семетей чыкпайт эсимден.  
 «Семетей эмей кимсин» деп,  
 Шектенип турам өзүндөн.  
 Карылыгым айнытып,  
 Кара көзүм кал баскан,  
 Ак сакалым чаң баскан.  
 Айтып бергин чыныңды!  
 Мандайына карасам,  
 Ырыссын толуп төгүлөт,  
 Бар тулкуца карасам,  
 Чын Манастай көрүнөт!

Сени көрүп, көнүлүм,  
 Сан санаага бөлүнёт.  
 Жакамдагы кундузум,  
 Мандайдагы жылдызы!  
 Семетей анык сен болсоң!  
 «Серкебиз качан келет» деп,  
 Серептеп журөт кыргызың.  
 Қөгөргөнүм көргөнбү,  
 Кексөп кылган дубамды,  
 Айтып берсөң чыныңды,  
 Балам, кандырасың кыбамды!»  
  
 Бозчологун камчылап,  
 Сакалдан жашы тамчылап,  
 Ботодой үнү басылбай,  
 Боздоп турду эр Бакай.  
 Болуп өткөн күндөрүн  
 Козгол турду эр Бакай.  
 Бакайдан бул сөз чыкканда,  
 Бакырган үнүн укканда,  
 Эр Семетей кеп салды,  
 Кеп салганда деп салды:  
 «Кара көзүң кал басып,  
 Какшап жүрсөй мен учун,  
 Ак сакалың чан басып,  
 Азап тартсаң эл учун,  
 Айланайын абаке,  
 Мен арзып келдим эл учун.  
 Абакем Бакай, сен учун;  
 Акшумкардай айланып,  
 Акыры келдим жер учун.  
 Жетим кетип, жетилип,  
 Кайрылып келдим калкыма.  
 Кара жаным өлбөсө,  
 Жетермин аба, баркыца!  
 Чын Семетей өзүммүн,—  
 Чырагың келди кашыңа!  
 Чындал жаным кашайды,  
 Кагылайын абаке,  
 Көзүндөн аккан жашыңа!».  
  
 Баладан бул сөз чыкканда,  
 Баатыр Бакай укканда,  
 Аңгемеси арбыды,

Бозбуудандан карғыды.  
 Кучактал алып көрүшүп,  
 Коргошундай эришип,  
 Аябай төгүп калтырбай,  
 Арманын айтты эр Бакай.  
 Шер Манастан айрылып,  
 Калганын айтты эр Бакай:  
 «Баатырдан калган белегим,  
 Манастан калган өбөгүм.  
 Кагылайын чырагым,  
 Манастан калган түягым!  
 Ээрчитил сени эр кылган,  
 Эр уулу менен тен кылган,  
 Өөдө кылар өбөгүн,  
 Өлөрүмдө жөлөгүм!  
 Жалгызымы калкалап,  
 Букарга качкан аркалас,  
 Ургаачынын узу эле,  
 Қаныкей эсен бар бекен?  
 Чынырып кеткен Чыйырды,  
 Каргана көргөн кыйыңды,  
 Манасты тууган байбиче,  
 Чон энен эсен бар бекен?  
 Жакамда кымбат кундузум,  
 Төбөмдө чолпон жылдызы!  
 Атпай кыргыз калкыңа  
 Калка болор жалгызы!  
 Семетей сенин жашыңдан  
 Толуп жатат арманым.  
 Темир кандын шаарына  
 Тентип кеткен сен болдун.  
 Тендигимден айрылып,  
 Телмирген Бакай мен болдум.  
 Айланайын кулунум,  
 Арбак урган алты арам  
 Айырды мени элимден.  
 Нары-бери өткөндө;  
 Сөөгүмен сөзүн өткөрүп,  
 Арамдар басат белимден.  
 Армандуу Бакай кантейин,  
 Ажырап қалдым жеримден.  
 Манастан мурун мен өлбөй,  
 Же Алмамбет менен тен өлбөй,

Чубактан мурун мен өлбей,  
Же Сыргак менен тен өлбей!  
Кече Кангайга каршы баргана,  
Кан Коңурбай Манаска  
Ак найзасын малгана,  
Манаска ажал жеткенде,  
Бакайдан дөөлөт кеткенде,  
Аккула окко учканда,  
Алмамбет шейит көчкөндө,  
Ошондо өлбей не болдум?!  
Семетей балам угуп тур,  
Секин айттар кебим бар.  
Секетиң кетип калайын,  
Кебимди угар эбин бар!  
Чоң атаң менен эки ағаң,  
Аман-эсөн даты эле.  
Чоң Манастын тушунда  
Даркан өскөн жан эле.  
Арага адам җибербей  
Үстүнө баса баралы,  
Өң көргөндө жұз таят  
Өзүнөн кабар алалы!  
Кан Жакып болсо, арыган,  
Башкача пейли тарыган.  
Пейли кара түгөнгүр,  
Иттен жаман алжыган.  
Көбөш болсо, көр эле,  
Көр турсун, кара жер эле.  
Көр Көбөштүн өзүнөн  
Жакышлық күтпө дегеле!  
Абыкеде айып жок,  
Ақылга дыйкан неме эле.  
Айткан тилди алар дейм,  
Абыке жөнгө салар дейм».

Деп, ошентип, эр Бакай  
Семетейди ээрчитип,  
Эми жолду баштады.  
Бакайдан назаат кеп угуп,  
Баатыр Семен шашпады,  
Жолго түшүп каргытып,  
Жол җүрүшүн арбытып,  
Жакып кандын айлына

Жәкын калган кезинде  
Жайды билген Бакайдын  
Жана бир сөз эсинде:  
«Кагылайын каралды!

Мен Жакыпка барайын,  
Барып кабар салайын!  
Долу чалды дүрбөтүп,  
Сүйүнчү берсе дөдөйдөн  
Сүйгөнүмдү алайын!  
Сүйүнбөсө ит чиркин  
Сөзүнөн чалғын чалайын!  
Аста-секин аяқдап,  
Аркамдан жете келерсии,  
Балакетиң алайын!».  
Деп, ошентип эр Бакай,  
Бозчологун аргытып,  
Аярлыгын арбытып,  
Жетип барса Жакыпка,  
Олтуруптур сербейип,  
Малакайы башында,  
Бакдеөлөтү кашында.  
Бакай барды чартылдап,

Баштагыдай шартылдап:  
«Сүйүнчү, Жакып, сүйүнчү!  
Душманга болсун күйүнчү!  
Сүйүнчү, Жакып каным-ай,  
Сүйүнө турган чагын-ай!  
Тентип кеткен чырагын,  
Семетей келди, көрүңөр!  
Жакып менен Бакдеөлөт  
Сүйүнө турган көзинер!  
Сүйүнчүмдү бергиле!  
Каным менен канышам  
Сүйөрүн келди көргүлө!».  
Бакай айтып турганда,  
Ушул сөздү урганда,  
Жакып кан калды ойлонуп,  
Тескери карап толгонуп,  
Канча түрлүү ойлонуп,  
Кара каска жойлонуп.  
Карсылдал Жакып күлгөнсүп,  
Кан Бакайды сүйгөнсүп:

«Болсун, Бакай, болсунчу!  
Баламды бачым алып кел,  
Көрүп көзүм тойсунчу!  
Мындан кийин дос, душман  
Айткан сөзүн койсунчу!  
Бачым, Бакай, барып кел,  
Баламды азыр алып кел!  
Сүйгөн балам келиптири,  
Тилемти кудай берипти!».

Деп, ошентип, кан Жакып  
Эр Бакайды жөнөтүп,  
Эми кайта кеп салды  
Кеп салганда деп салды:  
«Чоң байбичем Бакдөөлөт, .  
Жойпуланган чубут кул,  
Кеттиби алыс байбиче?  
Бакай кетсе сөзүмдү ук,  
Кеп айтайын билгизе.  
Сездирбестен тымызын,  
Семетей келип калыптыр,  
Башынан бузук, ит Бакай,  
Баланы колго алыптыр.  
«Балаң келди» дегенсип,  
Мага кабар салыптыр.  
Бул кара тумшук жайрагыр,  
Каныкейден кеп укту.  
«Кан Жакыптын тукуму  
Жакшылык кылбайт» — деп укту.  
Туубай жатып туйлаган,  
Туурга конбой талпынган,  
Чаппай жоону коркуткан,  
Кечпей сууну толкуткан,  
Бул узабагыр өлбәсө,  
Уяғ кылат балдарды.  
Колу жетсе кор кылат,  
Кан Жакыптай чалдарды.  
Ушул сөзду билбеген,  
Ушул кезде жан барбы?  
Өжөр жетим соо турбайт,  
Өчөшкөнүн соо кылбайт.  
Өлмөйүнчө тынбайт го?  
Абыке менен Көбөшкө

Эч жакшылык кылбайт го?  
Тилимди алғын, байбиче,  
Тийгизип айттым билгиче.  
Жаш жайрагыр жетилген,  
Жакшылык келбайт жетимдөн.  
Бура салган бузуктун  
Жоготкомун далаин.  
Таза аарчыган пыяздай,  
Тукумун үзүп салайын!..  
Өзүм ичкен идишке  
Бакайга шербет-сүү бергин!  
Аракка чылап аябай,  
Семетейге уу бергин!..  
Шербетке Бакай дууласын,  
Заар ичип, жетим ууласын!  
«Байбичем, бачым тургун,—  
дайт.—  
Ушул ишти кылгын,— дайт.—  
Бакай кайтып келгинче,  
Даяр кылып тургун дайт!..».

Жакыптан бул сөз чыкканда,  
Бакдөөлөт муну укканда:  
«Жеткир чал, түпкө жетерсін,  
Алдыңа салып балдарды  
Айдаган бойдон кетерсін!  
Өз баланды өлтүрсөн,  
Өжөрдө сендей жан болбайт!  
Келгенді кетип жоготсон,  
Кесепет, сендей чал болбайт!  
Уунду Жакып, чылабайм,  
Чыласаң өзүң чылагын,  
Чылаганга чыдабайм!  
Жаны өспүрүм жандарга,  
Кесириң тиет балдарга.  
Кабарың кетет кандарга,  
Канча түрдүү жандарга!  
Карыган кезде соо өлбөй,  
Каргашан тиет балдарга!  
Ушак сөзүң угулат,  
Өзүң тендүү чалдарга!  
Бул сөзүндү койгун!» — деп,  
Бакдөөлөт айтып турганда,

Қылышын қындан сууруп,  
Бакдөөлөттү кууруп,  
Жакып турду калтылдаш,  
Бакдөөлөткө барпылдаш:  
«Азыр сени соёон,  
Союп таштап коёон!  
Сенден очум аламын,  
Көөнүмдү жайлап каламын.  
Өлтүрөм сени арам,— деп,—  
Кара түмшук кан кускур,  
Качан менин балам?» — деп,  
Қылышын алыш колуна,  
Оолугуп Жакып турганда,  
Чыдай албай Бакдөөлөт,  
Чыркырап ууну чылады.  
«Чыны менен баламын  
Чырпыйтай бою сыйнабы?»  
Деп, ошентип, Бакдөөлөт,  
Не кыларын биле албай,  
Бакырып барып сулады...

Ал ангыча болбостон,  
Семетей менен кан Бакай  
Кирип келди «салам!» — деп.  
Киреринде кан Бакай:  
«Атана сунбай ичпегин,  
Көзүмдүн нуру, садага,  
Бергенин байка, балам!» — деп,  
Тапшырып койду балага.  
Семетейди көргөндө,  
Бакдөөлөт менен Жакып кан  
Басып калды «балам» деп.  
«Балам келип калат,—деп  
Бар беле менин санаам?» — деп.  
«Жашында сүйбөй калганга  
Армандуумун» — деп баштап,  
Каныкейге жүк таштап,  
Кайгыргансып кеп баштап,  
«Эрмегим, жалгыз Семетей,  
Энең жайсыз киши эле.  
Жетимчөм сени сүйдүрбөй,  
Чебер-чендүү күйдүрбөй,  
Арстаным Манас өлгөн соң,

Чыйырды эстен адашты.  
Каныкейге кошуулуп,  
Чындал бетбак жанашты.  
Жакып кетти тил албай,  
Таштап коюп Таласты.  
Кайсы бирин айтайын!  
Көрдүм балам көзүндү,  
Агаларын сагынып,  
Тосуп жүрөт өзүндү!  
Келдиң балам, болду эми!  
Кеткеним келип, конду эми!  
Туйгурум келдин болду эми!  
Атандан калган туурга  
Асылым туйгун конуучу,  
Соолгон көлүм мелтилдеп,  
Калыбындай толуучу!  
Атасы Манас жашынан  
Ачкыл жандуу болуучу.  
О, байбиче Бакдөөлөт!  
Арак, шербет күйсанчы,  
Суусал көлген балама  
Бачым куюп сунсанчы!  
Адел менен турсанчы,  
Бакайым келди барбайып,  
Аянбай кызмат кылсанчы!  
Өзүм иччү шербеттен  
Эр Бакайга сунсанчы!  
Мен өлсөм Бакай сени алат,  
Көзүң менен көрсөнчү!  
Бакайдан башка эрин жок,  
Тапшыра турган жерим жок.  
Байкап жүргүн Бакдөөлөт,  
Бакдөөлөтүм тура кой,  
Бакайга шербет күя кой!  
Баркынды билчү кайнине  
Басып келип сұна кой!».

Кумурадан Бакдөөлөт  
Куюп сунду шербетти.  
Ойлонуп Бакай ар кепти,  
Ичиp алды унчукпай,  
Колуна тийғен шербетти.  
Алтын ооз каркыттан

Ууну койду балага.  
Семетей алып колуна:  
«Атага кызмат қылбастан,  
Адаштым ата, жолуман,  
Арбагың улуу чөк атам,  
Ичил кой менин колуман!  
Сизден мурун идиши  
Колума кантеп алайын,  
Ичил бер, ата батанды!  
Тилегиме үйүндөн  
Жеткендей болуп калайын!».

Деп, ошентил, Семетей  
Тура калып сунганды,  
Жакып кан шашып жалдырап,  
Сөз баштады балдырап:  
«Кулунум, уккун чынымды,  
Айтайын бардык сырымды:  
Кечээ балам Манас өткөндө,  
Башыма балаа жеткенде,  
Элден ушак кеп угуп,  
Кеп укканды эп угуп,  
«Бакдөөлөт менен Жакып кан  
Кудайдан коркпой!» — деп угуп,  
Көңкүр журттун баарынан  
Көңүлдөн калгыс кеп угуп,  
«Манасты Жакып ойлобойт,  
Көөп кетти» деп угуп,  
«Бакдөөлөт менен Жакып кан  
Арак ичип журет,— деп,—  
Жашка толгон кезинде  
Аракка тоюп күлөт» — деп,  
Ошондөн бери айт кылып,  
Таштап койгом аракты.  
Айланайың кулунум,  
Карылар ичет шарапты,  
Бул сыйктуу ичкилик  
Биздей чалга тамаклы?  
Кара сакал ак болуп,  
Кайта турган чак болуп,  
Сакалымдын ағында,  
Сапар кетер чагымда,  
Мурутумдун ағында

Бузулбай кетер чагымда,  
Қыстаба балам, «ичкин» деп,  
Кыямат кетер табымда.  
Кызыл чоктуу дозокту  
Аралап өтөр чагымда.  
Ичпеймин арак ашыңды,  
Тилемид, балам, жашыңды!  
Манастан калган бир жалгыз,  
Көрсөттү кудай башыңды.  
Таттырба даамын мунундун,  
Ичил кой, сүгөн кулунум!».

Жакып кан ичпей койгон сон,  
Манастын уулу эр Семен,  
Басалгалуу эр нөмөн,  
«Атам-энем татпаган,  
Арагын кантеп ичемин?  
Атамдан мурда көл салып,  
Тамагын кантеп ичемин?  
Арак ичпес атамдын  
Алдында арак ичпейин!»,—  
Деп, ошентил Семетей,  
Жорукту баштады.  
Ит аякка толтуруп,  
Аракты куюп таштады.

Маңгыт-даңгыт иттери,  
Жыттаганда кулады.  
Ана-мына дегиче,  
Жансыз болуп сулады...

Жашырган иши чыккан сон,  
Жакып калды алдырап,  
Эч ылаажы таба албай,  
Эки көзү жалдырап.  
Ошол кездे Семетей,  
Бакдөөлөткө кеп айтты,  
Кеп айтканда эп айтты:  
«Атамдан калган мүлкүмдү  
Алып бергин!» — деп айтты...

Бакдөөлөткө алдырып,  
Баданасын бөктөрүп,

Акдобулун байланып,  
Айтып сөзүн еткөрүп,  
Акдобул менен Аколпок  
Азыр тийип колуна,  
Абыке менен Қебөштүн  
Эми түштү жолуна...

Эми Бакай кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Сабыры бар кишиге  
Самаган калбайт кабылбай.  
Арапчы шайтан азгырса,  
Адам калбайт жаңылбай.  
Жаңылып калган Жакыпка  
Кетелик балам, таарынбай!  
Иттигин көрчү Жакыптын,  
Ичинен кири арылбай,  
Жүрөгүнө муз катып,  
Жүрүптур сени сагынбай.  
Туугандан чыккан душманга  
Түйгүзбай баса баруучу,  
Айланайын кулуум,  
Аныктап сырын алуучу.  
Айыл-апа баарынан  
Аябай сөзгө кануучу.  
Мен кан Қебөшкө барайын,  
Айлынан чалгын чалайын!  
Мен Абыкеге барайын,  
Калкынан чалгын чалайын!  
Калкынан кабар кеп угуп,  
Абыдан сөзгө канайын!  
Аяна турган жөнүм жок,  
Алдына өзүм барайын!  
Арамдардын өзүнөн  
Аныктап кабар алайын!  
Аркамдан түшүп аяндал,  
Акмалап келгин кулуунум!».

Ошентип айтып кан Бакай,  
Ак сакалын жайкалтып,  
Бозчологун чайпалтып,  
Көөлдөгөн Қебөшкө  
Кирип келди салт айтып.

«Оо, баатыр Қебөш, бегим, ук,  
Керилген Талас, жерим, ук,  
Карган курдаш, тецим, ук!  
Ажардуу туулган шер келди,  
Кас, душманга күйүнчү,  
Сенделип кеткен Семетей,  
Сергегим келди, сүйүнчү!..  
Каркылдаган кан Қебөш,  
Канатың келди тосуп ал!  
Кайгырып кеткен ииници  
Кадырлап элге кошуп ал!  
Сүйүнчү, журтум, сүйүнчү!  
Өлгөн Манас тирилди,  
Өлүп кеткен арстандын  
Өлбөгөнү билиниди!..».

Бул сөздү Бакай салганда,  
Көөлдөгөн көр Қебөш  
Ачуусу келип, чыр салды.  
Кубанып келген Бакайды  
Кол бакан менен бир салды.  
Кан Бакайдан ал кетти,  
Башынан кочкул кан кетти.  
«Эми жаным калбайт» деп,  
Абыкеден жан кетти.  
Кырк чоро чуркап барышып,  
Қебөшту кармай алышып,  
«Кечиргин аба, кечир! — деп,  
Бакайдын башын тацышып,  
Карылары Қебөшту  
Тилдеп жатат жабышып.  
Карап турган калың эл  
Киши өлгөндөй чуркурап,  
«Семетей келип калды» — деп,  
Кубанып ыйлап, буркурап,  
Бир-бирине айтышып,  
«Мен сүйүнчү алам» — деп,  
Айылга чаап кайтышып,  
Сүйүнчүгө ат алып,  
Жыргаганы андан көп.  
«Элдин ээси келди» — деп,  
Үрдаганы андан көп.  
Түпөктүү найза колго алып,

«Семетейди тосом» — деп,  
Ыргаганы андан көп.  
Тебетейин колго алып,  
«Жүр, Семетей келди» — деп,  
Бирин-бири чакырып,  
Булгаганы андан көп.  
Кубангандан бир жерде,  
Турбаганы андан көп..

Ошондо курган Абыке,  
Кан Бакайга какшады.  
«Эми жаным калбайт» — деп,  
Абыке сөзүн баштады:  
«Арбак урган Қебөшту  
Анык кудай алды го?!

Армандуу дүйнө кантейин,  
Иш бузулуп калды го?!

Абаке Бакай, сабыр кыл,  
Азапка мени салды го?!

Баш айрылса, жабылуу  
Бөрк ичинде калса экен!

Кополдордон кол сынса,  
Жен ичинде болсо экен!

Тумшугу жок Қебөшту  
Түйгүн иним соёт го?!

Шегин билсе, соо койбой,  
Как эле көзүн оёт го?!

Абаке Бакай, арзымын ук,  
Ичимде толгон дартымды ук!

Жетимим келсе, жетилип,  
Сүйүнбөй кантип коёмун?!

Кетип калган бир жалгыз,  
Келип турса оёнум!

Сүйүнчүлөп келдииз,  
Сүйүнчү кабар бердииз.

Сүйүнчкө келген абамдын  
Башын жарса талкалап,

Басып жүрсө чалкалап,  
«Абыке мындан таза» деп,

Ким калат мени калкалап?

Арманым катуу, дартым зор,  
Қебөштөн күйүп, болдум кор!

Энелеш болуп калганим —

Мандаіымда калың шор!  
Күйгөнүмдү тыңдаңыз,  
Күнөөмдү, аба, ылғаныз!  
Жазык барбы өзүмдө?  
Жакшылап, аба, сындаңыз!  
Жетимчөм келсе, жетилип,  
Көтөрүп аттан алайын,  
Манастан калган эл-журтун  
Өз колуна салайын!

Каныкей анык айтыптыр,  
Ит Қебөштү «арам» деп,  
Билесин аба сырымды,  
Мени да жүргүн «балам!» — деп.

Абыке миңтип турганда,  
Ушул сөздү урганда,  
Бакай турду октолуп,  
Баш көтөрүп козголуп,  
Кейиген менен иши жок,  
Кебин айтты токтолуп:

«Аганы ини уруучу,  
Урган ини куруучу,  
Мындаі-мындаі иштерге  
Бакайың сабыр кылуучу.

Бакайдын жайын билбейсин,  
Мен кечтим иттин күнөөсүн.

Камынып тургун Абыке,  
Казыр алып келейин  
Атпайдын сүйгөн бүлөсүн!».

Деп, ошентип, эр Бакай  
Ак сакалы жаркылдап,  
Бозбууданы шартылдап,  
Жетип келсе Семене,

Эригип турган кези экен,  
«Көп олтуруп калды» деп,  
Теригип турган кези экен.

«Арамдар кордук кылды,—деп..»

Абамдын шагы сынды» — деп,

Кара жаны кашайып,  
Карап турган кези экен.

«Кандай жорук болду» деп,

Санап турган кези экен,

Билдирбестен кан Бакай:  
«Элиң келди балам,— дейт,—  
Элине бергин салам!» дейт.  
Абыкеге жеткирип,  
«Мына бул сенин аган» дейт.

Тосуп турган Абыке  
Амандык-соолук сурашып,  
Айтып сөзүн өткөрдү:  
«Чымчыктай кезде айрылган,  
Чырагым, аман келдини?»  
Чырлыктан өсүп жетилген,  
Чынарым, аман келдини?  
Туйгундан калган туурунда,  
Тынарым, аман келдини?  
Манастан калган бактыма,  
Мурадым, аман келдини?  
Эркектей таал кенешип,  
Эптел багып, энесип,  
Жай кылып Букар калаасын,  
Жакшылап багып баласын,  
Калтырып кеткен Таласын,  
Эли-жерин сагынган,  
Женем аман жүрөбү?  
Жерине «жетип өлсөм,— деп,—  
Туугандан турпак көрсөм»— деп,  
Менкээрип калган Чыйырды—  
Энем аман жүрөбү?  
Карып калган чагында,  
Калкын сурап тагында,  
Темир кан аман жүрөбү?  
Байбичеси Темирдин  
Барпыжан аман жүрөбү?  
Кан Темирдин баласы—  
Кан кудам аман жүрөбү?  
Букарга тентип кеткениң—  
Көр Көбөштүн чатагы.  
Кантейин иним, арман күч,  
Жаман болду атагы.  
Кара жолтой Көбөштүн  
Кастыгы мага артылды.  
«Абыке мындан акпы» деп,

Карасы бетке тартылды.  
Айланайын, чырагым,  
Кандай айла кыламын?  
Азыраак айтып өтөйүн,  
Ичимдеги дартымды.  
Кыянаттуу ит үчүн  
Кимге айтайын арзымды?  
Кара жолтой ит чиркин,  
Кан болуп алды серейип.  
Кандыгына мас болуп,  
Семирип алды чердейип.  
Менден улуу түгөнгүр,  
Айтсам албайт тилимди.  
Кагылайын Семетей,  
Каран кылды күнүмдү!  
Кечээ арстан Манас өткөндө,  
Башыма балаа жеткенде,  
Калың кыргыз калкындан  
Касиет-куту кеткенде,  
Иттигин көрчү Көбөштүн,  
Каныкей менен касташты.  
Уят менен иши жок,  
Ургаачы менен басташты.  
Үч айга бүтүн толтурбай,  
Өлүккө карап олтурбай,  
Беш айга бүтүн толтурбай,  
Белгиге карап олтурбай,  
Ашы-жытын бердирбей,  
Асага адам келтирбей,  
Армандуу дүйнө кантейин,  
Ченем-чендүү өлтурбей,  
Астырант айтып кеп кооп,  
«Аламын сени» деп кооп,  
«Акылай» деген эненди,  
Алып койду ит чиркин.  
Учаан теңиз уятты  
Салып койду ит чиркин.  
«Албаймын» десем болбостон.  
Акмак Көбөш онбостон,  
«Актаңды» деп ойлобо,  
Акмактыгын койбостон,  
Адам уккус кеп айтып,  
«Абыкеге Канышты

Алып берем» деп айтып,  
 Аябай чырды баштады.  
 Каныкей «тийбейм» деген соң,  
 Манастын айлын көр аган  
 Бүлдүрүп чаал таштады.  
 Балтырдан дөбөт калканда,  
 Дөбөттү кудай атканда,  
 Балақет баскан ит Көбөш  
 Манастын айлын чапканда,  
 Көбөштүн салган чырында,  
 Кабары кетти кылымга,  
 Копол аган Көбөштөн  
 Кордук көргөн Каныкей  
 (Кошомат эмес, чын сезүм),  
 Зордук көргөн Каныкей,  
 Жалгыз сени калкалап,  
 Кан Темирдин шаарына  
 Качып кеткен аркалап.  
 Эсен-аман эр жетип,  
 Жалгызын келди, болду эми!  
 Тулпардан калган бир туяқ,  
 Туурума түйгүн конду эми!  
 Атпай кыргыз көп тууган,—  
 Эл сеники Семетей!  
 Кериллип жаткан көң Талас,—  
 Жер сеники Семетей,  
 Аягы Талас, Сары-Өзөн,—  
 Чүй сеники Семетей!  
 Атагы кеткен чоң ордо,—  
 Үй сеники Семетей!  
 Жайылып жаткан сан кара,—  
 Мал сеники Семетей!  
 Жалпы кыргыз тууганың,—  
 Ал сеники Семетей!  
 Айланайын жалгызым,  
 Сен билбеген түркүн бар.  
 Атандан калган аманат  
 Жоого кийчү мүлкүн бар.  
 Алты ай чапса арыбас  
 Тайбуурул сындуу тулпар бар.  
 Аманат жандын эрмеги—  
 Атандан калган шумкар бар.  
 Қалканчың сенин тирегин,

Кадырлуу кыргыз калкың бар.  
 Кан Шыгай менен Көбөштөн  
 Катуу тийген дартың бар.  
 Карыя Бакай каның бар,  
 Кадырың билген карың  
 бар!..».  
 Казыр короп кете элек  
 Казына толгон зерин бар.  
 Казына баккан жанында,  
 Кырк үйлүү кара калчаң бар.  
 Кайсы бириң айтайын,  
 Казына толгон парчаң бар.  
 Каныкей билет аныгын,  
 Эсебин билбейм, канчаң бар»  
 Абыке минтип буркурап,  
 Арманың айтып зыркырап,  
 «Абыке анык айтты» деп,  
 Атпай кыргыз чуу турат.  
 Эми эр Семетей кеп салды,  
 Кеп салганда деп салды:  
 «Абыке агам, айбың жок,  
 Ыраазы болдум сезүнө.  
 Энемде экен көжирлик,  
 Көрүндү ачык көзүмө.  
 Айтып откөн сезүндү  
 Алып жүр, аба, эсине!  
 Карыса да жененди  
 Алып берем өзүнө.  
 Атамдын ордун бастыртып,  
 Ата кылам өзүмө,  
 Тентек болсо бир агам,  
 Келип калар эсине!  
 Женеси «тийбейм» деген соң,  
 Желикпей Көбөш канетсин  
 Ургаачынын сезүнө?  
 Баарыңды жайлап алайын,  
 Баштакы салтка салайын!  
 Абыке, Көбөш — эки агам,  
 Семетей сенин маанайын.  
 Өргө чыksam, өбөгүм,  
 Төмөн түшсөм, жөлөгүм.  
 Калдайып турган калайык,  
 Элим эсек барсыңбы?

Атамдан калган агайын,  
Белим эсен барсыңбы?».

Семетей антип турганда,  
«Аман жүрсүн жалғыз!»—деп,  
Абыке ыйлап буркурап,  
«Балам аман жүрсүн!» — деп,  
Бакай кан ыйлап зыркырап,  
Бата берди көп кыргыз,  
Баарысы бирдей чуркурап.  
Эр Семетей баланын  
Кебин угуп баарысы,  
Баштан аяк чурулдал,  
Батасын берди карысы.  
«Арбактар жардам болсун,—  
деп,—  
Атанин бакты консун,— деп,—  
Эми жүргүн, балам» — деп,  
Көбөшкө келди баарысы.

Көрсөтүп айтып калысы,  
«Атанин мүлкүн Семетей,  
Эби бар — деп алышы!».  
Көбөш турду «бербейм» деп,  
«Айныктанга келбейм,— деп,—  
Аккелте менен Аголпок,  
Атагы чыккан Сырнайза,  
Агамдан калган мүлкүм,— дейт,—  
Айтпасын муну чиркин,— дейт.—  
Абыке «бергин» дегенде,  
Аябай келди күлкүм,— дейт.—  
Өлбөй туруп жаракты  
Өзүм кантип берем,— дейт.—  
Семетайден келгенди  
Так тәбемден көрөм!» дейт.

Көбөш айтып турганда,  
Ушул сөздү урганда,  
Калктын баары жабырап,  
Карылар турду бабырап:  
«Бул алда кандай кордугу,  
Жетимге кылган зордугу,

Мындаш шумдук бар беле!  
Эсисине малын бербеген,  
Балакеттүү шумдукту  
Көрөт экен өлбөгөн!  
Ээси келсе тендикке,  
Зордукчу тенге көнбөгөн.  
Кара ниет Көбөшүн  
Кан болмоктон, дөө болсун,  
Семетайдин мүлкүнө  
Кантип Көбөш ээ болсун?!  
Абыке сага, не болгон?  
Алып берип кутулгун!  
Бакдөөлөттүн балдары,  
Чениң менен кутургун!».  
Калың кыргыз жабырап,  
Карши сөз айтып турганда,  
Карынын баары нарк айтып,  
Калкынын баары жалпы айтып,  
«Айланайын Семетей,  
Буурулдуң сырын билгин,— дейт,—  
Алчайып атка мингин!»—дейт.


Ошол кезде жаш жетим  
Буурулду минил булкунтуп,  
Ойку-кайкы жулкунтуп,  
Абыке менен Бакайды  
Айланып қелип кеп айтат:  
«Айланайын абаке,  
Атамдан калган Акшумкар,  
Каркылдаган карт Бакай,  
Эми кайда?» — деп айтат.  
Тирилип Манас келгендай,  
Тике басып айкөлүп,  
Бакайга колун бергендай,  
«Ай, кулуунум!»—деп баштайт,  
Акшумкардын кабары  
Мына мындаш, деп баштайт:  
«Арпанын башы жайыктан,  
Ак жумуртка туюктан,  
Асырап-сактап күш кылган  
Арстан эрге түш кылган,  
Алты аркан салса жетпеген,

Каған калган Акшумкар  
 Айланып зоодон кетлекен.  
 Жети аркан салса жетпеген,  
 Жеткилең алғыр Акшумкар  
 Қек тиреген көк зоодон  
 Тегеренип кетпеген.  
 Болот текөөр, боосу жез,  
 Боору кара, мойну кез.  
 Кукулуктаң уңчукса,  
 Күштан бөлөк үнү бар.  
 Күйрук, башы жалтылдаң,  
 Куудан аппак җұнұ бар.  
 Айбат менен караса,  
 Алл кара күш түрү бар.  
 Саноорлору сары алтын,  
 Таканак жұнұ баары алтын.  
 Ҧырымтал жұнұ чылқ алтын.  
 Текөөрү болот темирден,  
 Серлкени жерге себилген.  
 Түмшугу болот канжардан  
 Алтындан боо тагылган.  
 Ай мұнарын жем қылған,  
 Асем менен багылған.  
 Құмұштен боо тагылған,  
 Құн мұнарын жем қылған,  
 Құпкө ичинде багылған.  
 Куу-куулал айтып үндөсө,  
 Келип конгон колуна.  
 Салғанының баарысы  
 Далдайып жаткан жолуна.  
 Асмандағы канаттуу  
 Айбатынан уча албай,  
 Терт аяктуу азуулуу  
 Желип чыгып кача албай,  
 Тегеренип баса албай,  
 Текөөрүндө болчу эле.  
 Ааламда җок Акшумкар  
 А дүйнө кеткен атандын  
 Келген болчу багына.  
 Атандын көзү өткөн сон,  
 Кордукка көзү жеткөн сон,  
 Кеткөн болчу айланып,  
 Туулуп өскөн жагына.

Кулунум, сени «кеlet» деп,  
 Күтүп жүргөн кезидир.  
 Тыңшачы, балам, үн чыгат.  
 Акшумкарың өзүдүр.  
 Айланайын қулунум,  
 Жалғаны болбос сезүмдүн.  
 Жакшылап кара асманды,  
 Кубаты бар го көзүндүн,  
 Келгенимди билген го  
 Керәзи жалғыз өзүндүн.  
 Куу-куу! чиркин, Акшумкар!  
 Жайдарымды жаза көр!  
 Жалтылдаган канатты,  
 Жайған түүдай ача көр!  
 Сагынып келген жетимдин  
 Санаасын, шумкар, баса көр!»

Деп, ошентип, кан Бакай  
 Куу-куулады кудундал.  
 Ал аңғыча болбостон,  
 Қызыл түлкү кыядан  
 Кача берди бүжүндөп.  
 «Тилекти кудай берди» — деп,  
 Эр Бакай турду күжүлдөп.  
 Ал аңғыча болбостон,  
 Асмандын бети күркүрөп,  
 Тоо җанырып, дүркүрөп,  
 Қанатының күүсүнөн  
 Тал, карагай диркиреп,  
 Качып калған түлкүнү  
 Шукшуруп алып Акшумкар  
 «Келе кой, жетим» дегенсип,  
 Керилип туруп силкинет.  
 Канча кайрат болсо да,  
 Чыдай албай Семетей  
 Көзүнүн жашын иргелтип,  
 Айласын таппай кенедей,  
 Күчктап алды шумкарын  
 Киндиктеш тууган эмдей...  
 Муну мындаш таштайлык,  
 Кең Букардан Таласка  
 Келгенинен баштайлык.

Семетей сагынган элине мбоку канып, жарактарын алып, Ақолпокту кийинип, Тай-  
буурлду минип, эми көчүп келүүгө, эли менен коштошуп, кайта Букарга барды. Ка-  
ныкей Семетейге ариап жасаган Акөргөсүн бүктөдү, кызыл нарга жүктөдү. Темир кан  
мал көзүнө карабай, кызы менен жээнинен түк эчтеме аябай, энчи берип узатты. Чөй-  
чектей көздүү сары комурчуге тон жакшысын кийгизил, ат жакшысын мингизид алыл,  
Семетейлер Таласка жүрүп калды.





## СЕМЕТЕЙДИН ТАЛАСКА КӨЧҮП КЕЛИШИ

**К**

ен эмей Талас тар беле,  
Келем деп оюм бар беле?!  
Бул — кудайым бергенин,  
Кең-Колго көчүп келгеним.  
Жалгызым сенин бардыгың —  
Таласты кашкөй көргөнүм.  
Аман жеттим бул жайга,  
Арманым жок кудайга.  
Береки булуң болуп бурчтанган —  
Бул төрөмдүн кылган көлү эле.  
Кырк чоро менен олтуруп,  
Кенеш кылган жери эле.  
Бул алма, ерюк, жер жеминш,  
Төрөмдүн тиккөн багы эле.  
Төрөсү менен Каныкей  
Жыргап турган чагы эле.  
Жыргалдуу ъжерге жеткирген,  
Айланайын кулунум,  
Мээнетимдин ағы эле.

Ондоду кудай ишимди,  
Келтирди кудай түшүмдү,  
Түшүм туура келди!» — деп,  
Каныкей көчүн түшүрдү.

Эми эр Бакайдын кеби бар,  
Кебин айтар эби бар,  
Серепчилип ар качан,  
Карал жүргөн эр Бакай,  
«Семетей келип калат» деп,  
Санап жүргөн эр Бакай  
Кайнарга калың көч келип  
Токтогонун көргөндө,  
Мал удургуп жайылып  
Оттогонун көргөндө,  
«Жетимдин көчү келди, — деп,  
Анык кудай берди» — деп,  
Эр Бакай айтып келгендө,  
Айлына кабар бергенде.

Өчкөн оту тамгандай,  
Өксүгү толуп калгандай,  
Калктын баары жабырап,  
«Барабыз» деп дабырап,  
Жылкыдан кармап ат токуп,  
«Кимдин аты» дебестен,  
Ат токуса бат токуп,  
Сүйүнгөндөн жан калбай,  
Жатып ичер чал калбай,  
Бакайдын уулу Байтайлак,  
Минген аты Кержайдак  
Камкатай минген Кержорго,  
Жезбилек минген Суржорго,  
Айлынан адам калтырбай,  
Ээрчитип келди эр Бакай.  
«Манасты тууган тунжурум —  
Чыйырды аман барсынбы?  
Чын көрүгө зар болгон  
Каныкей аман барсынбы?  
Кагылайын журт күтөт,  
Калың журттун алдына  
Көрүнөргө барсынбы?»,—  
Деп ошентип, жаркылдап,  
Бакай келди баркылдап,  
Чыйырды менен көрүшүп,  
Чындал Бакай эришип,  
Каныкей менен көрүшүп,  
Каймак майдай эришип,  
Байтайлак ыйлап булкулдап,  
Жезбилек ыйлап, солкулдап.

6

Бакай ыйлап, буркурап,  
Камкатай ыйлап зыркырап,  
«Энебиз аман келди» деп,  
Эренден калган жетимдер  
Эреркеп ыйлап чыркырап  
Карал туруп көз көргөн,  
Киши өлгөндөй чуркурап.  
Чыйырды ыйлап чыңырып,  
Бакайды баса жыгылып,  
Каныкей ыйлап камсыгып,  
«Кубангандан так бүгүн  
Кетпейт — деп — неден жан чыгып?».

Сүйүнгөндөн ыйлашып,  
Кадырын салбай сыйлашып,  
Ый басылып, күлүшүп,  
Күлкүнү баштап жыргашып,  
Туш-тушунан ырчылар  
Жар салышты ырдашып.  
Сур найзага туу байлап,  
Сайыл койду ыргашып..

Үй тигилер кезинде  
Каныкей туруп кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Энеке, көк жалың Манас  
өлгөн журт,  
Башыма балаа келген журт,  
Төрт түлүк малдан айрылып,  
Төркүнүн кашкей көргөн журт.  
Баатырым Манас өткөн журт,  
Башыма балаа жеткен журт;  
Кайненемди ээрчитип,  
Каныкей тентии кеткен журт.  
Айтканым айып болбосо,  
Журт которуп тигейин,  
Жалгызымды ээрчитип,  
Журтунда эне, жүрөйүн,  
Жетимге сөзүм эп болсо,  
Жер которуп тигейин!  
Жетимчемди ээрчитип,  
Кагылайын кыргыздын  
Жергесинде жүрөйүн!».

Каныкей айтып турганда,  
Ушул сөздү урганда,  
Эр Семетей кеп салды,  
Кеп салгана деп салды:  
«Айланайын энеке,  
Арка кылган абакем,  
Ардагым Бакай мынаке.  
Абакем сөздү тыңдасын,  
Анык жерин ылгасын.  
Болтуруп айткан сөзүмдүн  
Болор жерин сындасын.  
Бул айтканың эп эмес,

Адам укчу кеп эмес.  
Атамдын журтун сагынып,  
Көчүп келдим ырымдап,—  
Менин атам Манастын  
Жактырган журтуу кылымдан.  
Бул — Манас конгон майлуу журт,  
Манаска жаккан жайлую журт,  
Кудайым берген куттуу журт,  
Сагынып келдим мыктуу журт.  
Каныкей мени тууган журт,  
Киндик каным жууган журт.  
Киндигимди кескен журт,  
Киймимди ээзил жууган журт.  
Аттай журтка кан болуп,  
Атам Манас өткөн журт.  
Аягы Талас, башы Чүй,  
Аттай кыргыз ёскөн журт.  
Жамандык кылган душманы  
Жанына келбей безген журт.  
Шер Манас—Манас болгон журт,  
Бакты, дөөлөт конгон журт.  
Атагы чыгып дөө болуп,  
Баатырлар өсүп, өнгөн журт.  
Ушул жерден аттанып,  
Жоо келсе жообун берген  
журт!».

Деп, Семетей айтканда,  
Бакайга мақул кеп болуп,  
Каныкейге эп болуп,  
Жандырып айттар адам жок,  
Жандын баары тек болуп,  
Каныкей менен Камкатаи,  
Кожонун кызы Жезбилек,  
Керегесин жайдырып,  
Кыз-келинди курдатып,  
Келишимдүү ордонун,  
Келбетин журтка сындатып,  
Түндүгүн бийик көтөрүп,  
«Баландын үйү кандай» деп,  
Бакай канга сындатып,  
Сарамжалын шайлатып,  
Эшиктен төргө көз жеткис  
Ордону тикти жайларатып...

Муну мындай таштайлы,  
Абыке, Қебөш, Жакыптын  
Ангемесин баштайлы.  
Угар замат Абыке  
Өзүнө-өзү кеп салды,  
Кеп салганда деп салды:  
«Семетей көчүп келиптири,  
Тилекти кудай бериптири.  
Жакыпка кабар салайын,  
Кебөштү кошуп алайын.  
Байбичеге Жакыпты  
Баштап алып барайын.  
Шер Манастын ордуна  
Кандай пенде коно алат?  
Келип консон конушка  
Семетей иним боло алат!  
«Семетейге барсак,— деп,—  
Барып тосуп алсак,— деп.—  
Барып тосуп албасак,  
Ыраазы болбойт арбак»—деп,  
Актелкини каргытып,  
Абыке келди Қебөшкө.  
«Семетей көчүп келди,— дейт,—  
Иттигинди карматпа,  
Анык кудай берди,— дейт.—  
Аттангын Қебөш атка,— дейт,—  
Бекер карал жатпа,— дейт.—  
Убалга Қебөш каласын,  
Жининдин баарын ташта,—дейт.—  
Акмактык кылыш элирип.  
Акылындаң шашпа,— дейт.—  
Жамандык албай оюна,  
Жакшы жолго башта,— дейт.—  
Чыйырды менен Канышка  
Учурашып келелик!  
Карыган кезде энемдин  
Барып жүзүн көрөлүк!  
Мен Жакыпка барайын,  
Барып кабар салайын».

Деп, ошентип, Абыке  
Бура тартып дыргытып,  
Актелкисин жулкунтуп,

Абыке, барып Жакылка,  
 Салам айтып кеп салды.  
 Сандыргалуу Абыке  
 Кеп салганда деп салды;  
 «Манастан калган жалгызың—  
 Семетей көчүп келиптири.  
 Сүйүнчү, ата, сөзүмдү ук,  
 Сага кудай берилтири.  
 Таарынчың болсо кечиргин,  
 Ичтеги кирди кетиргии,—  
 Айланайын атаке,  
 Жазыгы жок жетимдин.  
 Ата-бала басташкан,  
 Атпайда мындай укум жок.  
 Семетей балаң болбосо,  
 Чын жери сенден тукум жок.  
 Убалга, ата, калbagын,  
 Бул сөзүмдү кәрмагын.  
 Тумшугу жок киши элең,  
 Тукумду үзүп салbagын!  
 Ойлонбостон башында  
 Ойрон кылдың чарbagын,  
 Ойлонгун Манас арbagын!  
 Айланайын атаке,  
 Оозунду карман калbagын!  
 Байбиченин алдында  
 Бакдеөлөттү ээрчилип,  
 Бала-чака калдайып,  
 Баарыбыз барып көрөлүк,  
 Байкуштардын мундарын  
 Баарыбыз ортоқ бөлөлүк!  
 Билген жанга бир далай,  
 Бизде айып кеп болгон,  
 Чынырган үнү басылбай,  
 Чыйырдыга кек болгон.  
 Чын жерин айтып берейин,  
 Көөлдөгөн Көбөшүң  
 Каныкейге жек болгон»;  
  
 Абыке айтып турганда,  
 Ушул сөздү урганда,  
 Кан Жакып турду күпүлдөп,  
 Карши сүйлөп дүпүлдөп:

«Бул Абыке акмак онбойт го,  
 Ар качандан бир качан,  
 Акмактыгың койбойт го?!

Намыс кылсам бул ишке  
 «Коркутам» деп ойлойт го?  
 Жекеден чыккан бул жетим  
 «Тууган кылып алам» дейт.  
 Тумшугу жок ит коркок  
 «Туура жолго салам» дейт.  
 Семетей тууган болчу эмес,  
 Муну «тууган» деген оңчу эмес.  
 Душмандыгын Семетей  
 Өлмөйүнчө койчу эмес.  
 Эл аралап алган соң,  
 Элирип мындан кеп чыгат.  
 Эси жок акмак билбейсин,  
 «Эл меники» деп чыгат.  
 Калк аралап алган соң,  
 Калк ичинен кеп чыгат,  
 «Калкты бийлейм» деп чыгат.  
 Кара тумшук жайрагыр,  
 «Калк меники» деп чыгат.  
 Кадыры болот бетинде,  
 Калк айланат жетимге.  
 Калкындын түрү башкача,  
 Нээтинин баары жетимде.  
 Жетимди ээрчил эл кетсе,  
 Кара тумшук Абыке,  
 Каласың калктын четинде.  
 Ажары болсо бетинде,  
 Журт айланат жетимге.  
 Зордоп элди тыйбайсың,  
 Тумшугу жок Абыке,  
 Жүрөсүң журттун четинде.  
 Эки күн отпөй эсирип,  
 «Эл меники» деп айтат.  
 Энеси бетпак үйрөткөн,  
 «Жер меники» деп айтат.  
 «Жалпы жайык, калың журт,  
 Жан меники» деп айтат.  
 «Жайылып жаткан сан кара,  
 Мал меники» деп айтат.  
 Абыке акмак, билбейсин,

Айткан тилге кирбейсін.  
Эч болбосо, ит чиркин,  
Оозунду басып жүрбәйсүн!  
Кебөш балам, кайдасың?  
Жетимдин тапкын айласың!  
Кара түмшук жетимге  
Камындырбай барып кел,  
Айдап жолго салып кел!  
Жерди-сууну булгаттай,  
Жетимдин башын алып кел!  
Колунда кандык турганда,  
Чаларыңды чалып кел!  
Элдин баарын ээрчитип,  
Жетимге бүлүк салып кел!  
Тил албаган кишинди  
Тириү койбой жарып кел!  
Желмогузду жоготуп,  
Албаган өчту алып кел!  
Алагды кылбай айтпайды,  
Жеримде тынчып калайын.  
Элирген эки канчыкты  
Айдап жолго салайын.  
Баарынан мурун өлтүрүп,  
Бакайдын башын алайын.  
Жалпы журтум уккула,  
Жалпы аттанып чыккыла!  
«Барбай» деген адамды,  
Көргө карай тыккыла!  
Эзликтирбей эч кимди,  
Буйругумду уккула!».

Деп ошентип кан Жакып,  
Келгендеге баркылдал,  
Айдап алып жөнөдү.  
Алдына салып чаркылдал,  
Жакыптын арка жагынан  
Кебөш да кирди чаңкылдал.  
«Койдой кырып таштайм» деп,  
«Кой! кой!»—деген кишини  
Коркутуп жүрөт барпылдал.  
«Барбайбыз» деп айта албай,  
Жашынып үйгө кайта албай,  
Келгендердин баарысы

Үнкүйүшүп жөнөдү.  
«Жөнебеймүн» дегенге  
Жөөлүгөн Жакып көнөбү,  
Асаба желек кылкылдал,  
Найзанын учу жылтылдал,  
Аз гана эмес, мол менен,  
Алда канча кол менен,  
Жакып кан менен көр Кебөш  
Жөнөп калды жол менен.

Эми Абыке айтып кеп салды,  
Кеп салғанда деп салды:  
«Айланайын атаке,  
Айтсам тилим албайсың,  
Ар качандан бир качан  
Кыяннаттан таңбайсың.  
Азапка тууган курган жан,  
Арам өлсөң кандайсың?  
«Коркок» деп мени ойлойсун.  
«Кой» десем, тилим албайсың,  
Кор болоруц билбейсің.  
Бир бейлинден жанбайсың,  
Колу тийип жетимдин,  
Кокустан өлсөң кандайсың?  
Айланайын атаке,  
Салмакчы болдуң каранды.  
Элдин ээси келгенде,  
Кубанбастан душманча  
Чабуул коюп барамбы?  
Андан көрө, кан Жакып,  
Калкың менен тосуп ал  
Адам болчу балаңды!  
Айып эмес, айтканым,  
Менин тилим алганың!  
Кылбаганың жок эле,  
Чыйырдынын алдына  
Кечирим сурап барғының!».

Жалынса Жакып болбостон,  
Жардыгын Кебөш койбостон,  
Жакып кан менен көр Кебөш,  
Күүлөнгөн бойдон токтобой,  
«Семетей кетсин,— деп келди.—

Жерди, сууну боктобой!». Кепке, сөзгө келбестен, Сөзгө жооп бербестен, Жакып кан чырды баштады. Жарлык айтып көр Көбөш, Семетейдин айлына Чабуул коюп таштады. Антандаган алты арам Каныкейди чапканлай Жоруктарын баштады...

Араң келген адамдын Түшүп жатты колунан Көтөрүлбөй каскагы; Бирдемени шылтоолоп, Элдин чети дырыгып Кetenчиктей баштады. Муну көрүп турган соң, «Элде кеп жок кенедей, Көтөрүлбөйт каскагы» Деп ойлонуп Семетей, Акылынан шашпады. Θзу келген кандардын Бул чырынан качпады. Чыйырды туруп чынырып, Чынырган үнү угулуп, «Арбак уруп салды,— деп,— Арамдар келип калды» — деп, Коркуп калган чон кемпир Бет алдынан жыгылып. Каныкей турду кансырап, «Кантейин» — деп алсырап, «Жалгызга кудай жардам!»— деп, Жайын айтып алдырап. Бакай турду баркылдап, Баштап сөзүн шартылдап: «Балам, аттан, Семетей, Тартынба!» — деп чартылдап...

Манастын уулу эр Семен, Басалгалуу эр имен; «Ата сендей болбойт го, Атамдын арты оңбойт го,

Ата турса чыр баштап, Айлыбыз жакын конбойт го?, Тууган мындай болбойт го, Туугандарым оңбойт го?! Тигинтип жургөн ит чиркин Тынчтып мени койбойт го?! Тумшуту жок курган жан Туугандан душман чыкканда, Кармаша чыksam иттерге, Алыстан уккай кеп айтар, Атасы менен сайышып, Арстандын уулу Семетей Алышип жатат деп айтар. Эл көзүнө уят го?! «Уят» десем иттердин, Кордугу өтүп турат го?! Бул кара жолтой Көбөштү Кандай пенде тыят,— дейт,— Тыюучу пенде өзүм,— дейт,— Ачайын мунун көзүн,— дейт.— Кесепеттүү чиркиндик Келтирди кудай кезин,— дейт.— Айлына чабуул келгенде Аянамын несин?» — дейт. Жоо бөрүсү чунагыц Жоо жарагын камданып, Кылыхын кыя байланып, Тайбуурулду тарттырып, Бар жарагын шайланды, «Жамандар ишти бузду» деп, Чап жагына айланды. «Каныкей менен кан Бакай, Какшадынар көп эле. Жалган эмес кордукту, Θзу да көрдүм эми эле. Θзөгүмө ерт түшүп, Каражолтой тууганга Орттөнүл кеттим тим эле».

Деп, оиентип, эр Семен Сырнайзаны булгалаап Каргып атка минди, дейт, Качырып эми кирди, дейт.

Кирген жерде сүрүнтуп,  
Кара жандан тұңғалтуп,  
Аттан сайып түшүрдү  
Қөр Қебөшту бүгүлтүп.  
Кармал алды качырабай,  
Абыкени жүгүнтуп.  
«Бул пейилден жана,— деп,—  
Ак көңүл болуп калар» деп,  
Қөр Қебөштүн кордугун,  
Қөңкү жүртка жардатып,  
Абыке менен Қебөштү  
Орго салды зарлатып.  
Калган элди токtotуп,  
Хай бирөөнү боздотуп,  
Аттан-төндөн айрып,  
Сайып өттү окшотуп.

Карылар анда кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Айланайын Семетей!  
Жакыптан коркуп келдик,— дейт,—  
Жазығы жок калайык,  
Так үшүнтуп өлдүк! — дейт.—  
Баш көтөрөр баатыр жок,  
Қебөштөн кордук көрдүк,— дейт.—  
Көк жалдын уулу Семетей!  
Сенден кордук корбестөн,  
Көрүнөө ажал келбестен,  
Өзүбүз келип өлдүк! — дейт.—  
Бул Жакып қандын зордугу  
Жанга батты кордугу.  
Каарданба калкыца,  
Бул Қебөш қандын кордугу!  
Көрүнүп турат мынакей,  
Қөрсөтүп кылган зордугу!  
Атан Манас кан эле,  
Кечиримдүү жан эле.  
Кечирсең, балам, өзүн бил,  
Кечирбесен, кескин тил,  
Семетей балам жан соога?!

Жазық жок жалпы калкында!  
Баш көтөрөр дарман жок,  
Манастын калдык артында.

Кандай кылсан өзүн бил,  
Кордук менен биз келдик,  
Құткөнүбүз сен эле.  
Құнөесу барбы калкында?!».

Деп чуркурап турганда,  
Ушул сөздү урганда,  
Эр Семетей кеп салды,  
Кечиримдүү чунагын,  
Кеп салганда деп салды.  
«Айт-айтпаса төгүнбү,  
Кандары жардык кылчу эле,  
Кандары жардык кылган сон,  
Кара аламан букара  
Качан карап турчу эле!  
Кара аламан букара —  
Калкым сенде жазық жок,  
Қалың тууган көп кыргыз,  
Журтум сенде жазық жок.  
Жалпы журтум тыңгыла,  
Жайланаң оокат кылгыла!  
Эки күндө, бир күндө  
Чоролор келип тургула!  
Баатыр Манас салтындей,  
Башкарып кеңеш кургула!  
Атамдан калган кырк чором,  
Сен дагы көрдүң жабырды.  
Армандуу жетим Семетей,  
Мен дагы көрдүм жабырды.  
Эр Манастан айрылып,  
Эл дагы көрдү жабырды.  
Мындан ары чоролор  
Кеңешти биргө баштагын.  
Ичинде пикир калбасын,  
Кусаматка баслагын.  
Мен болбосом, эл үчүн  
Өткөн-кеткен айыпты  
Ичицден алыш таштагын!  
Силдерде бирдик болбосо,  
Ала болуп өлөбүз.  
Кордук көрүп душмандан  
Өлкөдөн қанды ағызып,  
Жара болуп өлөбүз.

Же болбосо калың жүрт  
Көбөштүн ишин эп дейби?  
Мыкты болсо кан Жакып  
Пайдасы тиер баласын  
«Жоготом» деп жектейби?!

Кыргыз минтип чырдашса,  
Араң турган Конурбай  
Олжо кылып кетпейби?!

Андан көрө чоролор  
Бириндебей бек болуп,  
Беттешкен жоону кектейли!  
Қагылайын калайык,  
Сары аbam өзү кан болсун!  
Кан болбосо Сары аbam,  
Канткенде ишим кам болсун?!

Каяша қылган адамдын  
Кара оозуна кан толсун!».

Деп, ошентип, Семетей  
Кенеш айтып тургана,  
Элдин баары эп көрүп,  
Жетилип келген жетимге  
Чогулуп моюн сунгана,  
Бакай менен Жакып жок,  
Эл көңүлүн бургана,  
«Көрүнбейт» деп көзүмө,  
Калын элин ээрчитип,  
Чыга келсе Семетей,  
Кара тоонун ташында,  
Туюк колот башында,  
Жан адам жок кашында,  
Жакып, Бакай кармашып,  
Жан аябай арбашып,  
Ал-кубатын аңдышып,  
Аянбастан кармашып,  
Колдорунда жарак жок,  
«Кой» деп койгон адам жок,  
Жакыпты Бакай талпайтып,  
Аттан сүйрөп салыптыр.  
Чалкасынан жаткырып,  
Төшүнө минтип алыштыр.  
(Манастан калган Кен-Колдо  
Кырк кулач казган ору бар.

Түртсө көтөт түбүнө,  
Түшкөн жандын шору бар.  
«Алпарып орго салсам» деп,  
Эр Бакайдын ою бар).

Атынан тартып түшүрүп,  
Жакыпты басып алыштыр.  
Алышып көргөн кол менен  
Алкымынан алыштыр.

Ал аңгыча болбоду,  
Қалк жайылып кеткенде  
Семетейди көргөндө,  
Баатыр Бакай эрдемсип,  
Баласы жыгып бергенсип,  
Байдын уулу эр Бакай  
Кан Жакыпты байлатаپ,  
Катыра шорун кайнатып,  
Абыке менен Көбөштүн  
Үстүнө салды жайлатаپ.

Анаи Бакай кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Жакып болсо жайланды,  
Көбөштүн жолу байланды.  
Алды каткан Абыке  
Ак-карасы билинбей,  
Карага иши айланды,  
Кастыгы жок кармалды.  
Калган журтум угуп тур,  
Бакайдын айтар кеби бар,  
Боло турган оокаттын  
Жайын айтар эби бар!  
Атпай кыргыз калың жүрт,  
Арманың барбы Манаска,  
Манастан калган бир жалғыз  
Жаныдан конду Таласка.  
Эсиң болсо кеп кыргыз,  
Эрдикти мындан талашпа!  
Жакып кан менен Көбөшкө  
Жакын барып жанашпа!  
Манастан калган кырк чоро,  
Баарыңа жагар кеп айтам.  
Башчы болгон Кыргыл чал,

Карыңа жаккан эп айтам.  
 Манастан калган жетимче  
 Баарыңа деп айтам.  
 Адашпай адам калчу эмес,  
 Адашкан жолго барчу эмес.  
 Адашкан жолдон баш тартпай,  
 Азапка өзүн салчу эмес.  
 Манастан калган жетимге  
 Чоро болуп алғыла,  
 Кенеш таап, жетимди  
 Келтирип жолго салтыла!  
 Келе турган жоолор көп,  
 Кенешип жолун чалғыла!  
 Семетейдин доорунда,  
 Серпишкенге бой бербес,  
 Сепил болуп калғыла!  
 Ким кубанбайт калайык,  
 Семетей көчүп келгенге!  
 Күтүп жүргөн баланы,  
 Жеткирип кудай бергенде,  
 Элирип кеткен бир жетим

Элин-журтуң көргөндө,  
 Көр Көбөштүн колунан  
 Эр Сарының колуна  
 Жаны кандык келгенге,  
 Чакырамың баарың келі  
 Ойлоно турган ой болот,  
 Үч күндөн кийин той болот.  
 Келбей койгон кесепет,  
 Кай жакка барып зор болот?!

Ынтымактан качкандар  
 Ығы жок өзү кор болот!».  
 Ушинтип Бакай кеп айтып:  
 Кеп айтканда эп айтып:  
 «Жалпы журтум үч күндө,  
 Даляр болгун» — деп айтып,  
 Элди Бакай таратты,  
 Карап турган калың эл  
 Бакайдын сөзүн жаратты.  
 Муну мындай таштайлык  
 Чоролордун чыккынчы  
 Жоругунан баштайлык.

Кыргыл чал баштап кырк чоро Манас өлгөндөн кийин Қебешке чоро болуп калышкан. Анын айтканын кылып, Кыргыл менен Баймат Каныкейге ыдык көрсөтүшкөн. Кыргыл эми өзүнөн өзү Семетейден чочуп, чоролорду азгырды: «Чон атасы Жакыпты, эки бирдей агасын кармап алды, тайманбай орго салды. Алар кутулбас күяга калды, эми бизге күн жок» — деп коркутту. Чоролордун ар кимиси өзүнчө жандарынан түңүлүп, болгон чатакты бира-биринен көрүшүп, бирин-бири сөгүшүп, акылынан ажырашты. «Эми айла кантет» деп кенешип да көрүштү. Кай биреөлөрү Семетей менен Бакайдын сөздөрүн «канчейин алдоо» деп чечиши. Бирок, дүшмәнгә кол салгансып, Қебештүн буйругу менен мүрун Каныкейди чапкандарын, эми көчүп келген Семетейге чабуул койгондорун, чоролор «барып турган ымансыздык» деп ойлошуп, «уят — өлүмдөн каттуу, Семетей менен элдешүү чоролорго жарашилай, бары бир мында калсак өлөбүз, өлбөсөк да чунактан көргүлүктү көрөбүз, калмакты көздөй качалык; кармашып чыкса Семетей, канды аябай чачалык, кетчу жолду ачалык, калмакка башты каталиык» — дешти. Кай биреөлөр ыргылжын болушуп калтаарышты. Ошондо Баймат баатыр чоролордун намысына тииди.





## ЧОРОЛОРДУН ЧЫККЫНЧЫЛЫГЫ

Э

й, чоролор, чоролор!  
Канткенде ишиң оңолор?  
Семетейге уялбай  
Кантип жакын барабыз?  
Кыргыл чал кылган иши үчүн  
Балаага эми калабыз!  
Каныкейди какшаткан,  
Канчалык ишин аксаткан,  
Элден-журттан кубалап,  
Эркенин маңын бастаткан.  
Жанга кенеш салbastan,  
Адамдын тилин алbastan,  
«Чоролор менден чыкпайт» деп,  
Кирил кеттик Қебешкө.  
Мен кетемин, турбаймын,  
Жолум даяр жөнөшкө.  
Бакай менен Семетей —  
Ойной турган жоо болбойт.  
Калчуулардын биринин

Кара башы соо болбойт.  
Өкүнүч болуп жүрбесүн,  
Өгейлөп бизди сүрбесүн,  
Балаа салып куу башка,  
Балакетти үйбесүн?!  
Каныкей менек беттешип,  
Кантип мында турамын?!  
Калмактын журту боорукер,  
Калмакка кетип тынамын!  
Калмакка кетип тынбасам,  
Кандайча арга кыламын?!».  
Баймат минтип турганда,  
Акылдашып баарысы,  
Жашы менен карысы,  
Кыргылга жүктөп убалын,  
«Айт-айтпаса ырас» деп,  
Кетmek болду баарысы.  
Нан чайнашып мант кылып,  
Ок тиштешип ант кылып,

«Кой, чоролор, кетпес» деп,  
Адам жок жайлап айттарга.  
Малга, жанга карабай,  
Чоролор качты жайсанга  
«Кайран жер Талас калдын» деп,  
Катын-бала буркурап,  
Түн жамынып женешту  
Кой-козудай чуркурап.

Бир күн өтүп кеткенде,  
Экинчи күнгө жеткенде,  
Семетей кабар кеп угуп,  
«Чоролор чогуу калмакка  
Качып кетти» деп угуп:  
«Бул кара жолтой чорого,  
Качан кылдым зордукту?!

«Калмакка кирип кетем» деп,  
Көрсөттү мага кордукту.  
Келгеним беш күн боло элек,  
Кеткеним айыл коно элек.  
«Ай» деп койгон жерим жок,  
Жаман айткан кебим жок.  
Чоролор менден жатыркан,  
Чочуп качар эби жок.  
«Кыянат кылып кетем» деп,  
Чоролор качса калмакка  
(Колум тийген жери жок),  
Иттерди койдум арбакка!  
Кырк чорого барайын,  
Токтолуп алып калайын,  
Ынтымакка келтирип,  
Чоро кылып алайын!».  
Деп, ошентип, Семетей  
Кан Бакайга кеп айтып,  
«Кабарлап тургун» деп айтып,  
Манастын уулу эр Семен—  
Басалгалуу эр немен  
Буурулду минип булактап,  
Олпокту кийип кылактап,  
Жоо-жаратын шайланып,  
Кылчын кыя байланып,  
Аккелтесин асынып,  
Атка минди ашыгып.

Сырнайзасын таянып,  
«Кантемин?» деп аянып,  
Жолду сурап жат алыш,  
Бакай кандан бата алыш,  
Качкандарды кубалап,  
Жөнөп калды Семетей  
Жоболондуу жорукка  
Кабыргасы маталыш.

Муну мындай таштайлык,  
Чочуп калган Каныштын  
Жоругунан баштайлык:  
«Көбөштү көргө киргизип,  
Дүйнөдөн көзүн жоёлук!  
Чоролор антип жаткан соң,  
Арамдарды бул жерден  
Тындым кылып коёлук!»,—  
Деп, ошентип, Каныкей  
Оторду алып башына,  
Очорду алып кашына,  
Жан аябас жигиттен  
Жанына Каныш көп алыш,  
«Жакып кан менен Көбөштү  
Жайлап ташта!»—деп алып,  
«Донуз канды чыгар»—деп,  
Муршапка буйрук кылышын,  
Муршаптар карап турбастан,  
Буйругун эки кылбастан,  
Кепке-сөзгө келбестен,  
Жакыпты жайлап таштады.  
Жакып кандын артынан,  
Көбөштөн күйгөн дартынан  
Каарданган Каныкей  
Муршаптарга буюруп,  
«Көр Көбөштү сойгун,— дейт,—  
Абыкени бошотуп,  
Азат кылып койгун»—дейт.  
Көбөштү ордон чыгарып,  
Колун-бутун байлатты.  
Муршаптарга тапшырып,  
Көз алдында жайлattы.  
«Эми Абыкени чыгар,— деп,—  
Жайланып сөзгө сынар,— деп,—

Абыке өлсө кокустан,  
Кан Бакай уят кылар»—деп,  
Абыкени алдырып,  
Каныкей сөзду баштады.  
Баштан аяк бар сөзүн  
Ачык айтып таштады.

«Атаң болсо өлдү,— дейт,—  
Ажалга эркисиз көндү—дейт.  
Кебеш болсо өлдү,— дейт,—  
Көргүлүктү көрдү,— дейт.—  
Жазыктуу адам өлүүчү,  
Жазыгын өзү көрүүчү.  
Кана болбо атана,  
Кайырбагын агаң!  
Кынат болсо, бир тууган  
Кылмышын тартат ар качан.  
Аман койдук Абыке  
Ниетиндин ағынан,  
Канчалык кордук болсо да,  
Иш бүтөт э肯 ағынан.  
Эми алсаң даяр Каныкей,  
Алар болсоң кези бар,  
Жалгызынды ээрчитип,  
Ата болор өзүң бар!».

Деп, ошентип кашкайып,  
Каныкей айтып турганда,  
Ушул сөздү урганда,  
Абыке туруп кеп айтат,  
Өзүңө макул эп айтат:  
«Каныкей сени албаймын,  
Азапка жалгыз калбаймын!  
Ак да болсо, башыма  
Азаттык сурап албаймын!  
Бул сөзүмдө жалган жок,  
Атам менен агама  
Айтпаган сөзүм калган жок.  
Ошентсем да Каныкей,  
Атам өлүп, мен калып,  
Агам өлүп сандалып,  
Калк ичинде уялбай  
Кантип журем жан багып?!».

Абыке айтып турганда,  
Ушул сөздү урганда,  
Чыйырды турду чанырып,  
Карт жолборстай чамынып,  
Каныкейге каарданып,  
Этек-жечин кагынып:  
«Бул кашкайдун айткан кебин көр,  
Жанынан тапкан бегин көр!  
Кыйгачтаган канчыктын  
Таап алган эрин көр!  
Кечеки кордук жоругун,  
Каныкей кашкай ойлойбу?!  
Абыке адал болгондо,  
Жолбун ит мага жойлойбу?!  
Эч болбосо Қебөштөн  
Эмчегин жара чалканда  
Арачалап койбайбу?!  
Жакып, Қебеш кысканда,  
Арача көздөн учканда,  
Адал болсо Абыке,  
Араачачы болбайбу?!  
Ичимден чыккан душманды  
Каныкей кандай билбейсин?!  
Эр издеген карабет,  
Кандай сөздү сүйлөйсүң?!  
Кара жолтай кан Жакып—  
Мен касташкан кара жоо,  
Кан Жакыптын күчүгү —  
Абыке, Қебеш — баары жоо.  
Ойкуштаган карабет,  
Бул сезүндү ит уксун,  
Ит укпаса ким уксун?...  
«Карабет сөздү койгун,— дейт,—  
Муршаптарым турбастан,  
Абыке кулду сойгун,— дейт,—  
Жезит чалдын тукумун  
Бир жолу үзүп койгун!»—дейт.

Каныкейге ээ кылбай,  
Чыйырды чырды баштады.  
Кадыры калган Чыйырды  
Бул чырынан кичпайды,  
Абыкени актабай,

Аны да жайлап таштады.  
Ақылайды алдырып,  
Ақылынан тандырып,  
«Көбөшүндөн калба» деп,  
Аны да салды жардышып...

Муну мындай таштайлы,  
Куугунга кеткен Семейдин  
Жоругунан баштайлы.  
Эми Семетейдин кеби бар,  
Кейип турган эби бар.  
Калың қыргыз калкынан  
Качкан чоро артынан,  
Тайбуурулду зыргытып,  
Ала-Бел менен чулгутуп,  
Тура калып из карап,  
Суусамыр бойлоп қыркындал,  
Ачуусуна чыдабай,  
Оозундагы отуз тиш  
Келе жатты қычырап.  
Кара-Колдун башында,  
Сандык, Тармал-Сазында  
Чоронун жетти артынан  
Жалпак-Таштын кашында.  
Жеткен замат Семетей  
Чоролорго кеп айтты:  
«Чоролорум,— деп айтты.—  
Кылайган менин өзүмдө  
Кине барбы,—деп айтты.—  
Чоролор токтой тургула,  
Чогулуп кенеш кургула!  
Менден айып иш етсө,  
Кечирип сабыр қылгыла!  
Кечээ келдим калкыма,  
Атпай қыргыз жалпына.  
Чоролор качып чочуттуң,  
Бүгүн түштүм артыца.  
Айып етсө өзүмдөн,  
Айтып турган сезүмдөн,  
Айланайын чоролор,  
Кечиргиле жетимден!  
Минткеницер эп болбойт,  
Жылуу-жумшак кеп болбойт!

Андың жүргөй жоолор көп,  
Жала менен доолор көп.  
Минте берсен чоролор,  
Далай жерге кеп кетет,  
Эл ичинең эп кетет!  
«Кыргыз минтип жатат» деп,  
Жансыздардан кеп кетет!  
Алалардан шек кетет,  
Кан жыттанган Коңурбай  
Көп калмагын ээрчитип,  
Жерибизди тепсетет!  
Аккан канын кечирип,  
Кыргыз атын өчүрүп,  
Алда кимдер жеп кетет!  
Кагылайын чоролор,  
Алдындагы Тайбуурул—  
Атым тартуу, чоролор!  
Манастан калган мен жетим—  
Башым тартуу, чоролор!  
Атпайдан келген кадимден  
Алдына тартуу келчү эле,  
Алдына тартуу тартылса,  
Көңүлдүн кири кетчү эле.  
Араздашкан калайык,  
Айкалышып өтчү эле!».  
Деп, ошентип Семетей  
Тартил калды бууданды.

«Айып көрбө, агалар,  
Аркаңардан кууганды!  
Таштап кетер жөнүн жок  
Жалпы қыргыз тууганды!  
Тилимди албай қырк чоро,  
Чының менен кетсөнөр,  
Бар оокаттан айрылып,  
Бакыр болуп кетерсин.  
Жат элдин жайын биле албай,  
Жакыр болуп кетерсин.  
Алымсынбай калмакка  
Армандуу болуп өтөрсүн!  
Таштап кетсөн бул жерди,  
Таласка уят келтирдин!  
Ай ааламга атактуу

Манаска уят келтирди!  
 Манастан калган мен шордуу  
 Семетейди өлтүрдүн!  
 Манаска душман Конурбай  
 Каткырып күлүп кеп айттар,  
 Кеп айтканда деп айттар:  
 «Манастын уулу кыскандан,  
 Күйүп отко бышкандан,  
 Өзүнөн чыккан душмандан  
 Чоросу качкан» деп айттар.  
 Кыргыздын калкы өзүмө  
 Кылчайгысыз кеп айттар.  
 Кылымга сөзүм угулса,  
 Кылымдын калкы кеп айттар:  
 «Семетей жетим кыскандан,  
 Кыскандан күйүп бышкандан  
 Жек көрүнүп чоролор,  
 Жеринен чыкты» деп айттар!  
 Айланайын шер чором,  
 Атамдан калган жан жором!  
 Кеткениң кайтып қелгенде,  
 Тилекти кудай бергенде,  
 Качып кеткен жалгызың,  
 Кайрылып калкын көргөндө,  
 Жылтыркандуу Таласка  
 Жыргай турган кезинде  
 Жыйылып жоро ичишип,  
 Ырдай турган кезинде,  
 Айланайын чоролор,  
 Ығы жок жерден эсирбе,  
 Кыргызга кырсык кылам,—деп,—  
 Калбагыла кесирге?!».

Семетей туруп мууну айтып,  
 Кара жанды мұңдайтып ,  
 Жашын тәгүл зар айтып,  
 Жалган әмес, чын айтып,  
 «Токто, чором, токто!» деп,  
 Тосуп туруп кеп айтып,  
 Торгоп сөздү кеп айтып,  
 «Токто, чором» деп айтып,  
 Тогуз жерден ат тартып,  
 Ат түгүл кара баш тартып,

Күнү калган әмедей,  
 Тосуп турду Семетей.  
 Эми чоролор чогуу кеп салды,  
 Кеп салганда деп салды:  
 «Манастын уулу, уккун,— дейт,—  
 Баатыр болсоң, чыккын,— дейт.—  
 Кайрылып қантап бардык,—дейт,—  
 Барганыбыз — ардак,— дейт.—  
 Уялбай бизге не келдин?—  
 Укпайбыз сенден жардык!»— дейт.  
 Кыйгачтаган Қыргыл чал  
 Кыйкырып туруп кеп айтат ,  
 Кеп айтканда бек айтат:  
 «Байкушум тапкын жөнүндү,  
 Көрбөйбүз кыргыз элинди.  
 Койгун бизге кебинди,  
 Моюнга алдык өлүмдү.  
 Биз кайтпайбыз кыргызга,  
 Бекер бизге тырмышта!  
 Биз кетебиз, турбайбыз,  
 Жылдыз менен Кундузга.  
 Таарынгансып Семетей,  
 Тапшырасың арбакка!  
 Таарынсан мейлиң, кетебиз,  
 Тамаша салып калмакка  
 «Токто» деп айттар сөзүң жок,  
 Качкынды «кайта келгин» деп,  
 Семетей сенин бетиң жок!  
 Аянбастан бел байлап,  
 Атышып туруп кетебиз!  
 Кызыл канга бир жолу  
 Батышып туруп кетебиз!  
 Ажал жетсе, өлмөк — чын,  
 Аянып сенден нетебиз?!

Аянбастан атышып,  
 Түбөлүккө Семетей,  
 Ажырап сенден көтебиз!».

Кара-Колдун боюнда,  
 Капка-Таштын оюнда,  
 Кара жолтой чоролор,  
 Кайрылбады турушка.

Ок жаадырып, жаа тартып,  
Качырып кирди урушка.  
Жолун тосуп эр Семен,  
Тосуп турган кезинде,  
«Кандай кылып жетсем» деп,  
Козуп турган кезинде,  
Бараң мылтык барсылдал,  
Кара мылтык карсылдал,  
Чоролор чырды баштады,  
Ок жаадырып тарсылдал.  
Саадактын огу ызылдал,  
Ар кимиси чоронун  
Айкышты быжылдал.  
Айтканынан кайтпастан,  
Жаман тилин тартпастан,  
Мылтыктын огу тийгенде,  
Чарайна зоот чартылдал,  
Чарайнага ок тийсе,  
От асманга жаркылдал,  
Кыянатчы қырк чоро  
Аянбай чырды баштады.  
Ызасынан Семетей  
Өлүп кете жаздады.

«Айлансан чоро болбойт го,  
Аламын деп ойлойт го?!  
Тартуу тартсам болбойт го.  
«Талкалайм» деп ойлойт го?!»  
Семетей мууну ойлонуп,  
Капалык ичке толгондо,  
Канчалык ыйлап, жалынса,  
Қайрылбай турган болгондо,  
Кара чунак Семетей  
Кара жандан тойгондо:  
«Аттин-арман, жаштыгым,  
Бир атадан аздыгым,  
Жашымда жетим калганда  
Мен жакындын кердүм кастыгын.  
Армандуу дүйнө кантейин,  
Ар кимден көрдүм кордукту,  
Эргиши кылып энeme,  
Эки агам кылды зордукту!  
Чогоолдугун карматып,

Чоң атам кылды кордукту.  
Чогулуп качып калмакка,  
Чоролор кылды чондукту.  
Атам Манас кайран эр  
Чоң дөөлөттө турганда,  
Чондугун Манас көрсөтүп,  
Чорого кылган жардыкты.  
Кылымды билген кезинде  
Кырк чоро көргөн бардыкты.  
«Кылчайып карап койгун» деп,  
Кыйкырып үнүм кардыкты.  
Кылчайып мага карабай,  
Кырк чоро кылдың тардыкты!  
Кылча жаным аябай.  
Кыйгылыгым чыдабай,  
Кылдым деп буга ардакты...»,  
Арманын айтып Семетей,  
«Аманат жандан тойдум,— деп,—  
Армандуу дүйнө кантейин,  
Арбакка, иттер, койдум!»— деп,  
Аккелесин дүрмөттөп,  
Аянбай Семен он атты,  
От чагышкан чородон  
Онун бирдей сулатты.  
Анттан кайтпас чоролор,  
Айкышты бакылдал.  
«Койгула эми, чоро!» деп,  
Семетей келет жакындан.  
«Аянбай, чоро, киргин» деп,  
Кыргыл чалы какылдал...

Ошол кезде жаш жетим—  
Алты жашар Құлчоро  
Чоролорго кеп айтат:  
«Койгула, чоро, койгула,  
Баарың өлдүн!» деп айтат  
«Акыретти көрдүн,— деп.  
Алтын ордо Таластан  
Ажал айдап келдиң»— деп.  
Чорого Құлұс кеп айтты,  
«Чогумуп өлдүң,— деп айтты.—  
Чоң жолборско катылып,  
Баарың өлдүн»— деп айтты.

Кырк чорого кеп айтты,  
«Кысылып өлдүн,— деп айтты.—  
Манастын тузу ургандан  
Бузулуп өлдүн,— деп айтты.—  
Аттиң—арман, жаштыгым,  
О, чоролор, пастыгы!  
Манастын уулу жалгызга  
Бар беле сенин кастыгы?  
Айтайын, сенде акыл жок,  
Акылың болсо, чоролор,  
Манастан башка жакын жок!  
Жакынга жайлап кеп айтпай,  
Жараышктуу эп айтпай,  
«Жайым мындай» деп айтпай,  
Көрбөгөндү көрдүңөр,  
Ай талаада өлдүңөр.  
Катарыңар келди го,  
Өлгөнүң өзүм көрдүм го,  
Эрегиши кылган арамдар,  
Эр Семетей жендин го?!  
Уялбай жолго салдыңар,  
Убалга чоро калдыңар.  
«Кыргыздан качып келдик,— деп,—  
Касташып келген калмакка  
Жагынып-жазып келдик,— деп,—  
Намысы жок чоролор,  
Канткенде келет баргыңар?».

Деп, ошентип, зар ыйлап,  
Күлчоро сайрап турса да,  
Анташып алган чоролор,  
Баланын сөзүн элебей.  
Жалгыз келген Семенди  
Али да болсо баатырлар,  
Бучкагына тенебей,  
Тегеректеп жөө тартып,  
Тытып кетчу немедей,  
Найзаларын сунушуп,  
Өлчү жерге сугушуп,  
Кылыштарын алышып,  
Кыйгай түшүп чабышып,  
Чоюнбашын чамдашып,  
«Чокуга!»— деп камдашып.

Тайбуурулдуң соорусун  
Суу төккөндөй кандашып,  
Чындал кирген кезинде  
Кочкордук төмөн четикде,  
Бала жолборс Семетей  
Көп каргага бир шумкар  
Жалгыз тийген эмедей,  
Оң жагынан келгенин  
Ойрон кыла баштады.  
Сол жагынан келгенин  
Солдойто чаап таштады.  
Тегиз кыргын болгончо,  
Текебердүү чоролор  
Тегеренип качпады.  
Атка бекем баатырлар,  
Жан оозунан кеткиче,  
Жан соогалап шашпады..

Каарданган чорого  
Каран түндү салганды,  
Кара жердин бетинде  
Кайтпас болуп калганда,  
«Кандай иш қылып койдум,—  
Эрегиши кылдым, сойдум!» деп,  
Семетей кирди арманга:  
«Эрегиши қылып чоролор  
Эби жок чырды салды го,  
Элинен качкан чыккынчи,  
Өлүмдү каалап алды го?!

Эрмек қылып алайын,  
Эпке келбес эрлерден  
Эки бала калды го?!

Атамдан калган кырк чоро  
Кыйноону менден көрдү го?!

Калмакка качып кайрылбай,  
Өлүмгө өзү көндү го?!

Атамдан калган чородон  
Эрбейгөн эки жаш бала  
Медерим болуп калды го?!

Уруулуу чоро кырылып,  
Уятка мени салды го?!

Алты сан кыргыз калкына  
Укум калсын дүйнөдө,

Мажик менен Камбардан  
Тукум калсын дүйнөдө!  
Атандын көрү дүнүйө,  
Арбыды мээнет күнүгө.  
Атамдан калган чоронун  
Кыянат кылгам кимине?  
Берет белем бирөөнү  
Беттешип жүргөн жоолордун  
Беренинин мицине?!  
Өзөндөн чыккан өрт жаман,  
Өзүндөн чыккан жат жаман.  
Кыянат кылган чиркиндін  
Көргөнү, кокуй, тигине!  
Каршылашпай, элдешсе,  
Бербейт белем жанымды,  
Жалғызықка карабай,  
Ошолордун бирине!..».

Деп, ошентип, Семетей  
Атайын келген эмедей,  
Кочкордун калкын жыйидырып,  
Кол алдына сыйдырып,  
Жердин бетин ачтырып,  
Көрүн терең каздырып,  
Кара жерди тойдуруп,  
Кара ашын мыктап сойдуруп.  
Келген элдин баарысын  
Этке-майга тойдуруп,  
Кырк чоронун бейитин  
Кыркалата койдуруп,  
Кызматы еткөн Манаска,  
Кырк чоронун жоругун  
Уруулуу журтту сындатып,  
Ар бирөөнүн эрдигин  
Жомокчуга ырдатып,  
Атактуу уста алдыртты,  
Ак күлбото чалдыртты,  
Арбагына ардақтап,  
Ак күмбөздү салдыртты.  
Эриклеген чунағың  
Эки ай жатып күтүнүп,  
Кырк чорого кырк күмбөз  
Кыялдатып бүтүрүп,

Акысына устаның  
Айры өркөчтөн нар берип,  
Алда канча мал берип,  
Алтын, күмүш зер берип,  
Кырк күмбөзгө кырк наиза,  
Желегин байлап жөлөдү.  
Кыялында зарланып,  
Кыя тартып Семетей,  
Күнгүрөнүп жөнөдү.  
«Кыянатчы болбосо,  
Кырылмак беле, эл киши?  
Кычаштык кылыш элине,  
Келген окшойт өлгүсү.  
Кырк күмбөздү салтаным,  
Кыран Манас айкөлгө  
Кызматынын белгиси.  
Кырк чором болсо кырылды,  
Кыргыздар угар чырымды.  
«Кырк чоросун кырды» деп,  
Кылымга сезүм угулду.  
«Кымбатымды кырдым»— деп,  
Кимге айтамын сырымды?  
«Кой» деп койгон адам жок,  
Карыя Бакай абам жок!  
Кандай жорук баштадым,  
Кырк чорону кыйратып,  
Каргаша кылыш таштадым.  
Арача кылган адам жок!  
Айрылып калдым чоромдон,  
Армандуу дүйнө ушу экен!  
Атамдан калган жоромдон,  
Эки бала — эрмегим,  
Элтеп кудай бергеним,  
Миндирем, атка минеби.  
Сапардын жайын билеби?!

Алыстан келген жоо болсо,  
Абасына эш болуп,  
Айкалыша жүрөбү?!.». .

Деп, ошентип калгана,  
Болгон окшойт арманда.  
Муну мындей таштайлык,  
Семетейге чыр салган  
Чынкожодон баштайлык.



## ЧЫНКОЖОНУН СЕМЕТЕЙДЕН АТ СУРАТКАНЫ



ми Чынкожонун кеби бар,  
Чымырканар эби бар.  
Кан Шыгайдын баласы,  
Кай жеринде кеми бар?!  
Шыгайдын уулу Чынкожо —  
Чыныгы баатыр, чын ошо.  
Жалпы нойгут баштыгы  
Семетейди жашсынтып,  
Кайнап чыкты кастыгы.  
Чынкожону эсирткен  
Семетейдин жаштыгы.  
Эр Чынкожо ойлонуп,  
Ок жыландай толгонуп,  
Эртиш, Токо чоросу—  
Экөө менен кенешип,  
Семетейге тенешип,  
Бул сөздү айтты эгешип:  
«Семетей» десе дардайып,  
Уктап жатат барбайып.

Эси жок жетим жаш болуп,  
Этке, майга мас болуп,  
Канын чачкан калмактан  
Манастын кунун куубады.  
Акун канга барбады.  
Аныктап кабар салбады.  
Арнап койгон колукту —  
Айчүрөктү албады.  
Минтип жүрсө бул итти,  
Түбүндө кудай каргады.  
Кара тумшук ит кулду,  
Кантеп кудай жалгады?  
Айчүрөктөн айрылса,  
Арманын айтып зарлайт го,  
Тайбуурулдан айрылса,  
Жанында адам калбайт го?!

Талас, Чүйду бир чапсак,  
Айчүрөк бизди тандайт го?!

Айчүрөктү алгандын,

Эч арманы калбайт го?  
Эби келсе, Эртишim,  
Буурулду сурал баралык!  
Алдан туруп жетимден.  
Тайбуурулду алалык!  
Тайбуурул колго тийген сон,  
Семетей колго кирген сон,  
Тамашаны салалык,  
Талас, Чүйду чабалык,  
Олжону мыктап табалык,  
Абыдан көнүл тынган сон,  
Акун канга баралык!  
Перинин кызы Чүрөктү,  
Берсе кудай, алалык!  
Аягы Букар, Самаркан,  
Бүтүн колго каратып,  
Букара кылып салалык!

«Жан жолдошум эр Токо,  
Жаныма күйчүү шер ошо.  
Кезегинде, эр Током,  
Керегиц тийген шер ошо.  
Эдилбайдын Эртиши —  
Тартынбаган эр киши.  
Элчиге барган тартынбай,  
Эр кишинин белгиси.  
Семетейге барганда,  
Аста секин кеп айткын!  
«Чынкожо аган жиберди.  
Ат сурап келдик,— деп айткын!—  
Буруу-терүү санабай,  
Мал көзүнө карабай.  
Тууганды алыс санабай,  
Чынкожонун көөнү үчүн,  
Буурулду бергин!— деп айткын!  
Айткан сөзгө кирбесе,  
Кадырыңды билбесе,  
«Буурул атты бергин,— де.—  
Бул сөзүмө көнгүн,— де.—  
Буурул атты бербесен,  
Бул сөзүмө көнбөсөн,  
Коргулукту көрдүн,— де.—  
Тирүүлүккө ишенбе.

Чынкожодон өлдүн,— де,—  
Тайбуурулга келдим,— де,—  
Тартынбастан бергин!— де,—  
Тайбуурулду бербесен,  
Тамашаны көрдүн!— де,—  
Жетпесе да ажалын,  
Чынкожодон өлдүн!» де.  
Семетейге барып кел.  
Буурулду берсе алып кел!  
Абыдан сөзгө канып кел,  
Менден кабар салып кел!  
Тайбуурулду бербесе,  
Таластын жолун чалып кел!  
Каарыма алгана,  
Камап туруп аламын,  
Кайнардагы калаасын,  
Талап туруп аламын!  
Калжыраган жетимди  
Сабап туруп аламын!  
Таласынан чыгарбай,  
Кордук кылып аламын!  
Колу менен бербесе,  
Зордук кылып аламын!  
Чаап алам Таласын,  
Талап алам калаасын!  
Чакырып келбейт Семетей,  
Өлүп калган Манасын!  
Ногой менен Нойгуттун  
Ачып коём арасын.  
Ойлоп көрсүн чамасын!  
Чынкожо бар деп ойлосун,  
Шыгай каядын баласы!  
Сураса бербес Буурулду,  
Олжо кылып аламын!  
Баш көтөртпөй жетимди  
Молдо кылып аламын!  
Кайнардагы калаасын  
Ордо кылып аламын!  
Жортугунан көндүрүп,  
Жорго кылып аламын!  
Айнбастан кеп айткын,  
Тартынбастан бек айткын!».  
Ден, ошентип, Чынкожо

Эртиш менен Токону  
Семетейге жөнөтүп,  
Күтүп келген жери ошол.  
Эртиш менен эр Токо  
Адырандап жөнөдү.  
Чынкожо буйрук кылган сон.  
Барбаганда өлөбү?!  
Суру кетип, суу кечип,  
Арада нечен күн өтүп,  
Эртиш менен эр Токо  
Жетип барды Кен-Колго.  
Чынкожо буйрук кылган сон,  
Чымындай жанды аяйбы.  
Өкүм өскөн эки дөө  
Өлгөнүнө карайбы?!  
Өздөрү баатыр болгон соң,  
«Өлөмүн» деп санайбы?!  
Таласты көрүп сөз салып,  
Карал турган кезинде,  
Түш кылтайған бешимде  
Калың жылкы көрүндү.  
Көп жылкыны көргөн соң,  
Тизгин колго карышып,  
Ач берүдөй ыкыстап,  
Салган бойдон барышып,  
Эртиш, Токо — эки кул  
Издеп келген эли ушул.  
Жазы менен Өзгөндөн  
Самап келген жери ушул.

Көп жылкыны аралап,  
Көй кашкалар саралап,  
Ойлободу «киммин» деп,  
Өз кубатын чамалап.  
Аттын башын бурбастан,  
Аял кылып турбастан,  
Чынкожонун тапшырган  
Буйругун эки кылбастан,  
Жакын келди отоого  
Тизгинин жыя тартпастан.  
Секин-секин кеп салды,  
Чечилип сырый айтпастан,  
Отоо башы Аман эр,

Ойлонгон сөзү жаман эр,  
Чыргайлыгы кармаса,  
Чалып салчу каман эр.  
Жылкычылар чогуулап,  
Аманга жетил барышты.  
«Бул алда кандай адам»— деп,  
Одурайып алышты.  
Аста-секин сүйлөшүп.  
Шыбырашып калышты.  
«Доспу» десек, салам жок,  
«Душман» десек, жарак жок,  
«Мас болгон» десек, арак жок.  
Кайратында санат жок.  
Каршылык кылган биз жактан  
Кара кылдай залал жок,  
Көрдүнбү, балдар, мүнөзүн,  
Көнүлүндө адап жок.  
Кандардан келген элчиби?  
Душмандан келген ченчиби?  
Калк аралап сөз тартып.  
Канына кабар берчүбү?.

Секин-секин кеп айтат,  
«Семетей кайда» деп айтат,  
Акырын аста кеп айтат,  
«Арстаның кайда» деп айтат.  
Ошондо Аман тура албай,  
Унчукпай сабыр кыла албай,  
Ачууланып бакырды,  
«Канчоро менен Құлчоро,  
Жоо келди!» деп чакырды.  
Камбардын уулу Канчоро,  
Алмамбет уулу Құлчоро  
Жылкыга келген көрмөккө,  
«Кийик атып, ац уулап.  
Жыргайбыз» деп эрмекке.  
Амандын үнүн уккан соң,  
Ыргып турду уйкудан.  
«Ким алат» — деп жылкыдан?  
Жоо кайдалап элеңдеп,  
Душманың кайда көрөм,— деп,—  
Айылга келген жоо болсо,  
Аманат жаным соо болсо,

Атышып жатып өлөм—деп,—  
Арбашканың көрөм,—деп,—  
Жазасын колго берем деп,  
Жетип келди Аманга,  
Желигип турган шамалга.  
Келсе Аман—башында,  
Жылкычылар — кашында.  
Ачууланып бакылдап,  
Сүйлөп жатат шакылдап.  
Эртиш менен эр Токо  
Келип калган жакындап.

Анда Аман кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Талас, Талас болгону,  
Таласка кыргыз конгону.  
Төргө жылкы толгону,  
Кайнарга калаа салганы,  
Калкты Семен алганы,  
Калган жок журтта арманы.  
Манастан калган мен Аман  
Кен-Колго жылкы салганы,  
Кен-Кол турсун мал багып,  
Суусамырга барганы,  
Өткөн эмес өрүштү,  
Чоочун жандар аралап,  
Кайдан келген жансынار,  
Каракчыдай сагалап?».  
Деп, ошентип, эр Аман  
Эртиш менен Токону  
Алган экен камалап.  
Камбардын уулу Канчоро,  
Алмамбеттин Күлчоро  
Эртиш менен Токону  
Көрөр замат таанышты.  
«Аман аке, койгун!» деп,  
Токтотушту, наалышты.  
Эртиш менен Токону  
Ат үстүнөн алышып,  
Алдына төшөк салышып,  
Айтып сөздө канышып,  
Аңгеме сөзгө барышып,

Кымыз куюп сунушуп,  
Абыдан ичти тунушуп.  
  
Күлчоро эми кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
Эртиш, Токо—эки ага,  
Эсен-аман болдуңбу?  
Эрикпей аман жүрдүңбу?  
Эстегенде келдинбі?  
Сак-саламат болдуңбу?  
Сагынбай эсен жүрдүңбу?  
Санаана алып тууганды,  
Сагынганды келдинбі?  
Аксыдан көчкөн көп нойгут—  
Тууган аман жатабы?  
Шыгайдын уулу Чынкожо --  
Буудан аман жатабы?  
Жалпы нойгут саламат,—  
Элин аман жатабы?  
Шыгайдын уулу Чынкожо —  
Бегин аман жатабы?  
Аксакалдуу карыя,  
Чалдар аман жатабы?  
Ашык атып ойногон  
Балдар аман жатабы?  
Эпендешип сүйлөшүп,  
Эненер аман жатабы?  
Жери-суусун сагынбай,  
Жекелер аман жатабы?  
Аксыдан нойгут көчкөндө,  
Алты жашта бар элек.  
Эчтемени билбegen  
Ат чабуучу бала элек.  
Жаш да болсок, ар ишти  
Байкай жүрчү жан элек.  
Семетей абам жаштыктан,  
Арак ичкен мастыктан,  
Ақыл-эсин жыйнабай,  
Айткан сөзүн тыңдабай,  
«Аксакалдуу абам,— деп,—  
Мен дагы сенин балаң,— деп,—  
Чекилик кылса мейли,— деп,—  
Шыгай канды сыйлабай,

Абам Шыгай карыя,  
Кечеги сөзду танды,—деп,—  
Изиме чөбүн салды,—деп,—  
Келе жаткан жол менен,  
Кербеним талап алды,— деп.—  
Жылкысын алды жылдырып.  
Шыгай канды сындырып.  
Болор-болбос иш үчүн,  
Болжолсуз ишти кылды,—  
деп,—

Абам Шыгай камынып,  
Азыраак сөзгө таарынып,  
Көчүп калган кеп нойгут,  
Анжыянга жамынып,  
Кеп нойгутка баш болуп,  
Көчүп кеткен Шыгай кан,  
Көнүлү калып туугандан.  
Көтөрүлүп бу жайдан,  
Аксыдан көчтү турбастан,  
Аттын башын бурбастан,  
Аял кылып тынбастан,  
Артына сабыр кылбастан,  
Көчүп барып Шыгай кан  
Конуш алды— деп уктук.  
Кара-Кулжа, Жазыдан  
Олут алды— деп уктук.  
Кара-Кулжа төр жайлап,  
Кара кызыл бээ байлап,  
Кара түлөк сыр найза  
Үргап турат— деп уктук,  
Калың нойгут Жазыда  
Жыргап турат— деп уктук.  
Бир жылдан кийин Шыгай кан  
Каза талты— деп уктук.  
Шыгайдан кийин Чынкожо  
Баатыр болду— деп уктук.  
Каттоосу бизден Кашкарга  
Жакын болду— деп уктук.  
Кара атын минип Чынкожо.  
Кашкарга барат— деп уктук.  
Эрдигинен ал элден  
Алман алат— деп уктук.  
Эртиш, Токо—эки ага,

Уккан сөзүм чын бекен?  
Шыгайдын уулу Чынкожо  
Ушунчалык тың бекен?  
Нойгуттун калкын кайтарып,  
Өз боюна чың бекен?  
Кара таман кашкардык  
Чынкожого кул бекен?  
Эртиш, Токо—эки ага,  
Эми сизге кеп келди,  
Агалар аман көрүштүк,  
Айтсацар сөзгө эп келди!».

Деп, ошентип, Күлчоро  
Элчилерге кеп берди.  
Чынкыжодон элчиге  
Чындал келген эр Токо  
Мына мындай кеп салды:  
«Канчоро менен Күлчоро,  
Аксыдан нойгут көчкөндө,  
Ашыгыл үйүн чечкенде,  
Калың нойгут тууганың  
Кара жандан кечкендө,  
Жоргонун белин ашканда,  
Наманганды басканда,  
Күдөрүн үзүп туугандан  
Кундөп-түндөп качканда,  
Канчоро менен Күлчоро  
Алты жашта бар эле,  
Атка чалчу бала эле.  
Эртиш, Токо—эки агаң  
Жыйырма жашта бар эле,  
Жыйында жүрчү жан эле.  
Байлан көчтүк көчкөндө,  
Чындал үйдү чечкенде,  
Көчкөнүбүз билинбей,  
Аксыдан барып Өзгөнгө,  
Жыргап калдык Өзгөндө.  
Өзөнүнө Өзгөндүн  
Шыгайдын уулу Чынкожо  
Калаа салды, бу да чын.  
Кара атын минип Кашкарга  
Кыраан чалды, бу да чын.

Барган жери корккондон  
 Ыкташ калды, бу да чын.  
 Баш көтөрбей көз жумуп,  
 Укташ калды, бу да чын.  
 Кара-Кулжа, Жазыдан  
 Калың нойгут жай алдык.  
 Кашикардан сурал чай алдык.  
 Кан Шыгайдан башкасы  
 Калың нойгут амандык.  
 Эртиш, Токо — эки агаң  
 Мурун көрдүк жамандык.  
 «Жамандык» деп кек кылбай,  
 Кылыш келдик ададык.  
 Аздап калды агасы,  
 Кылбас бекен Семетей  
 Тайбуурулга сараптык?  
 Ат аяган жер карайт,  
 Күш аяган көк карайт,  
 Кас тууганы дос болсо,  
 Кандай адам мал аяйт?  
 Чынкоожо аган жиберди,  
 «Көрүп кел» деп силерди.  
 Кайдагыны ойлонбой,  
 Кайтып боору имерди.  
 «Талаастагы тууганга,  
 Барып кел—деп жиберди.  
 Сүйлөшүп сөзгө абыдан,  
 Канып кел—деп жиберди.  
 Семетей берсе, Буурулду  
 Алып кел—деп жиберди.  
 Ногой, нойгут ортосун  
 Кынап кел—деп жиберди.  
 Убада сөздү бек калып,  
 Чыдап кел—деп жиберди.  
 Семетейдин марттыгын  
 Сынал кел—деп жиберди.  
 Тайбуурулду баатырдан  
 Сурал кел—деп жиберди.  
 Колкосуна аларын  
 Билип кел—деп жиберди.  
 Берил салса, Буурулду  
 Минил кел—деп жиберди.  
 Сагынышкан тууганга

Жүрүп кел—деп жиберди  
 Атыв берсе, туугандан  
 Күлүп кел—деп жиберди.  
 Эр агандын мүнөзүн  
 Билип кел—деп жиберди.  
 Манастын уулу Семетей  
 Туугандыкка келбесе,  
 Тайбуурулду Семетей  
 Эрки менен бербесе,  
 Кайнардагы калаасын  
 Талап туруп алмакпзыз,  
 Каяша кылган калчадай.  
 Сабап туруп алмакпзыз!  
 Ордосунан чыгарбай,  
 Кордук менен алмакпзыз!  
 Кыймылдатпай ордунан,  
 Зордук менен алмакпзыз!  
 Талкан кылыш таштайбыз,  
 Чаң бастырыл Таласын.  
 Чакырып келбейт Семетей,  
 Сөпөт болгон Манасын.  
 Билип койсун Семетей,  
 Чынкоожонун чамасын!  
 Күлчоро менен Канчоро  
 Көндүрүп койсун абасын!  
 Көнбөсөнөр чоролор,  
 Чынкоожонун калың кол  
 Кең Таластан табасын!  
 Байкагыла чоролор,  
 Шыгайдын көр коо баласын!...»

Деп, ошентип, эр Токо  
 Айтып сөзүн билгизди.  
 Окумдүгүн, эрдигин,  
 Экөөнө тен тийгиэди.  
 Күч көрсөткөн жеринде  
 Күлчорону күйтүздү.  
 Канчоро мөяен Күлчоро  
 Ачуусу келип арбайып,  
 «Айткан сөзү кандай»—деп  
 Ант ичкендей саргайып,  
 Жаш муруту тик чыгып,  
 Жаагын жара түк чыгып.

Құлчоро туруп кеп айтты:  
 «Қүйдүргү, Токо» деп айтты,  
 Ачуусу келип чунагын,  
 Аяибастан бек айтты:  
 «Буурулду бергин—дегенин,  
 Бууданын өлсүн—дегенин!  
 Асырап сактап өстүргөн  
 Тууганың өлсүн—дегенин!  
 Атыңды бергин—дегенин,  
 Абамды өлсүн— дегенин!  
 Ардактап баккан Канчоро  
 Ағамды өлсүн—дегенин,  
 Буурулду сурап келгенин,  
 Бул эмне дегениң?  
 Шыгайдын уулу Чынкожо,  
 Айта албай жүргөн кеби бар,  
 Атасы кордук көргөн кул,  
 Ала албай жүргөн кеги бар.  
 Тайбуурулдан айрылса,  
 Жайлаймын—деген чени бар.  
 Каражолтой кош баатыр,  
 Мунун кай жеринде эби бар?  
 Ээрчишип келген эки кул,  
 Эми эле билдим чыныңды.  
 Билбелмин сенин сырыйнды.  
 Башыңды чагып талкалап,  
 Басайын сенин чырынды!  
 Маскара болуп нойгутка,  
 Айтып баргын чыныңды!  
 Кастьың мага билинди,  
 Кагайын сенин жининди!  
 Баатырсынган эки кул,  
 Басайын сенин унунду!».

Деп, ошентип, калганды,  
 Токону кудай каргады.  
 Кончундагы нар кескен  
 Азыр суурут алганы.  
 Азыр мууздал ийчүүдөй,  
 Қанчорону кармады.  
 «Андай эмес, мында» деп,  
 Қанчоро менен Құлчоро  
 Эртиш менен Токону  
 Теккилекке алышып,  
 Өлбөгөндөй кылышып,  
 Өлерчө сөздү угузуп:  
 «Күйканды тилип мурч салам!  
 Күйругун тилип туз салам!  
 Даалыңды тилип чок салып,  
 Таманың тилип ок салам!».  
 Деп, ошентип, Құлчоро  
 «Чынкожо бегин көрсүн» деп,  
 Тамга салды бетине.  
 Каршы-терши чаптырып,  
 Кек ала салды этине.  
 «Мындан кийин түз келип,  
 Көрүнсөнөр көзүмө  
 Жору менен күзгунду  
 Кондурамын төшүңө.  
 «Айта баргын» деп айтты,  
 Эр Чынкожо тил алса,  
 Келип жүрсүн эсине!».  
 Деген экен чоролор  
 Чынкожонун бегине.  
 Муну мында таштайлык,  
 Айчүрөктүн айлалуу  
 Учушунан баштайлык,





**ЧЫНКОЖО  
ТОЛТОЙДУН  
ЧАТАГЫ**





## ЧЫНКОЖО, ТОЛТОЙДУН ЗОРДУГУ, ЧҮРӨКТҮН УЧУШУ

Чынкожо Тайбуурулду алдап ала албады. Кордук көрүп барган эки чоросун көрүп, ого бетер кыжыры келди, бирок өзү гана Семетейге кол салуудан коркту. Толтойдук атасы Багыш калмактарга чыккынчылык кылгандыгы үчүн өлтүрүлген болучу. Ошондуктан Чынкожо Толтойду Семетейге карши көкүтүп. Семетейдин колуктусун Толтойто тартып алып берүүгө аракет кылат. Семетей анда Айчүрөктү билген эмес. Толтой: «Семетейге карши барбайлык. Чүрөктү албайлык, андан көрө Семетей менен жакындашып таттуулашалык»—деп Чынкожо Толтойду арданнат. «Намысын жок, сен эр эмессин, сен Багыштан туулбай кал! Семетей менден эр эмес, сен барбасак өзүм барамын. Сени достуктун антина коём. Айчүрөктү өзүм алам»—дейт. Акырында Толтойдун намысы келет. Ошентип, эки баатыр Акун қанды элине көчө барышып, «Айчүрөктү берсін» деп элчи жиберишет. Акун кан элчиге катуу жооп берет.

**Ч**ынкожо, Толтой элиниң  
Эр өлтүрүп салбасам,  
Эски доого калбасам,  
Күндөй болгон баламды  
Күйгүзүп кармап бергендей.  
Күнөө кылыш салбасам,  
Айчүрөктү бербеймин.  
Менин чамам келбесе,  
Издеп алар шери бар,  
Жоолап алар эли бар.  
Эр Семетей баатырдын  
Колуктусу болучу.  
Атасын тарткан эр болсо,  
Зордук кылган баатырлар  
Семетейден көрөт го?

Серпише келсе Чынкожо,  
Ажалдан мурда өлөтко?!

Айчүрөк алсаң оң болбойт,  
Асили ишиң жөн болбойт.  
Урушсаң, уят болосун,  
Кармашсан, кордук көрөсүн!  
Эр Семетей баатырдын  
Катынын алсаң өлөсүн!  
Кайтып кеткүн үйүнө.  
Керек болсо дүнүйө.  
Минерине ат берем,  
Киерине тон берем.  
Он эки капка шаарымай  
Тандасаң сулуу кыз берем.  
Манастын уулу Семетей,

Алыстай кабар кеп угар,  
«Аташып койгон жарынды,  
Чынкожо алды» деп угар.  
Аттанып чыгар жол алып,  
Алтымыш түркүн кол алышп,  
Кысып салар элинди,  
Сындырып салар белинди!  
Союп салар атынды,  
Жоюп салар калкынды!  
Айтып баргын каныңа,  
Мен Чүрөктү бербеймин.  
Бермек түгүл алардын.  
Жүздөрүн да көрбеймүн!».   
Акун кандын бул сөзүн,  
Так ошондой деп айтып,  
Элчи келди бек айтып.

Бул кабарды уккан соң,  
Кан Шыгайдын Чынкожо—  
Кадимки баатыр тың Кожо  
Жедигердин Толтойго  
Чакырып кенеш салды ошо.  
Ат көкүлүп сүйүшүп,  
Ат күйругун түйүшүп,  
Атышарга мергенди,  
Мылтык атар эренди,  
Бир башка бөлүп алды эми.  
Желекти жерден көтөрүп,  
Жекелеп жоого киргенди,  
Жоо жарагын билгенди,  
Кылкандай найза кылайтып,  
Жасоо бөлүп салды эми.  
Чабышарга балбанды,  
Жаса чаппас мыктууну,  
Жоого тиер ыктууну,  
Алга салып Чынкожо,  
Тууну берил Толтойго,  
Акун кандын шаарына  
Чабуулду коюп калды эми.  
Ат ойнотуп турушуп,  
Акун кандын аскери  
Астынан торгоп урушуп,  
Карагай найза кагышып,

Как жүрөккө малышып.  
Аркы-терки сүрүшүп,  
Качпай туруп салышып,  
Айбалта колго алышып,  
Аябай башка салышып,  
Болоттон соккон калканды  
Талкалашып калышып,  
Тоо түбүндө турушуп,  
Тоону кандап урушуп,  
Коо түбүндө турушуп,  
Коону кандап урушуп,  
Айбалта тийип чекеге,  
Алда канча жигиттер  
Өлүп жатты жекеде.

Тайманbastan Чынкожо  
Ошондо туруп кеп айтат,  
Өкүмдүгүн билдирип,  
«Талкан кылам» деп айтат.  
«Жазында аштык салдыrbай,  
Күзүндө эгин алдыrbай,  
Жалдуу байтал мингизбай,  
Жакшы кийим кийгизбай,  
Куйруктуу козу жегизбай,  
Талкандай элин чалам,— дейт,—  
Жүдөтүп жатып алам!»—дeйт.  
Дүмөктуу мыктап салды эми.  
Чалгынды мыктап чалды эми.  
Жайлоого чыккан мал койбой,  
Жалпы тийип алды эми.  
Күрүчүн атка жем кылып,  
Алты сан элин дем кылып,  
Камап жатып калды эми...

Акун кандын Айчүрөк  
Ошондо туруп кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Олжого түшүп барганча,  
Олжо катын болгончо,  
Минтип кордук көргөнчө,  
Эр Семетей баатырды  
Издеп кетем өлгөнчө.

Абыдан баатыр эр болсо,  
Чакырып алып келейин.  
Зордук кылган Толтойдун  
Маани-жайын көрөйүн.  
Чынкожого чын эле  
Кантип тириү барайын?!  
Семетей анык эр болсо,  
Ээрчитип келип Толтойдон  
Чындал өчүм алайын!», —  
Деп, ошентип Айчүрөк,  
Акылы жандан табылып,  
Ак куу кебин жамынып,  
Канатын күнгө каккылап,  
Күйругун кумга чалкылап,  
Ак куурай башын сыйрып,  
Ай ааламды кыдырып,  
Кен Талас өндүү жер таппай,  
Семетей өндүү эр таппай,  
Алыска кетип адашып,  
Айланып журду эл таппай.

Чет Бээжиндин оюнда,  
Жекендүү көлдүн боюнда,  
Сары ала жылкы сандан көп,  
Сур жылкысы андан көп,  
Конурбайдын көп жылкы  
Жаткан экен жер жайнап,  
Жашылданган төр жайлап.  
Акундун кызы Айчүрөк,  
«Семетейдин жылкысы  
Кызыл буурул» деп уккан.  
Катын-кыздан кеп уккан,  
«Семетейдин жылкысы  
Кара буурул» деп уккан.  
«Кечээ кайнатам Манас өлгөндө,  
Абыке. Көбөш — эки арам  
Олжо кылып белгөндө,  
Айгырын сурдан салганбы?  
Бууруулунан бузулуп,  
Сурча болуп калганбы?  
Же болбосо, дүнүйө,  
Көргөн киши жалганбы?», —  
Деп, ошентип, ой ойлоп,

Асмандан ыйлап бойбойлоп.  
Айчүрөк турган кезинде,  
Алгара минил койкоюп,  
Чоң өтүк бутта чойкоюп,  
Алтындан топчу чоң күрмө  
Айдалыда жаркылдап,  
Алдындағы Алгара  
Алчыланып шартылдап,  
Теминөөрү телпилдеп,  
Аркасында айдары  
Ары-бери селкилдеп,  
Калдайған калың жылкыга  
Конурбай келди баркылдап.  
Көзүндөгү таштеги  
Тегирмендин ташындай.  
Көздөн чыккан шоросу  
Чоң кочкордун башындай,  
Мурундарын карасаң.  
Селебенин кабындай,  
Муруттарын карасаң,  
Айбалтанын сабындай,  
Аркасында айдары  
Аргымактын жалындай,  
Каардуу калмак башы бар.  
Калпакта шуру ташы бар.  
Муруту буурул болуптур,  
Далай жашка толултур.  
Адырайған баатырдын  
Абыдан бою солуптур.  
Айдалысы кен экен,  
Адамдан чыккан эр экен.  
Асылышкан эрлерди  
Алары да эп экен.  
Сол далысы кен экен,  
Солоондон чыккан эр экен.  
Оң далысы кен экен.  
Ойроттон чыккан эр экен.  
Далай жашка толбосо,  
Калкыма душман болбосо,  
Тийип алчу неме экен!  
Тийип алар күн болсо,  
«Качып барып карабет,  
Калмакка тийди» дээр бекен?

Деп, ошентил Айчүрөк,  
Муну сынап өтту эми,  
Мындан кайып өтту эми.

Чоң-Ополдүн оюнда,  
Сары-Көлдүн боюнда  
Канатын Чүрөк сылады.  
Буудайык кандын Музбурчан  
Сакалы бар бир кучак,  
Асмандан байқап сынады.  
«Сакалынын ағы экен,  
Сапар кетер чагы экен.  
Эр Толтойдун дартынан,  
Чынко жоңдоң зарпынан  
Баштап алып барганга,  
Барып өчүн алганга,  
Жыйырма беште болсоочу,  
Жаш кезинде жайнаған,  
Жалдуу кара шер экен!  
Кармашкандаң кайтпаган.  
Жигиттин гүлү әр экен!  
Мында кудай түш кылса,  
Тийбей турган әр бекен?  
Мындан өтүп кеткенде,  
Отуз бешке жеткенде,  
Мында кудай түш кылса,  
Тийбей турган әр бекен?  
Кырк жашына жеткенде,  
Кошулбай турган шер бекен?  
«Качып барып карабет,  
Карыга тииди» дээр бекен?!».

Деп, ошентип, Айчүрөк  
Канатын кайра чапкылап,  
Күйругун күмга каккылап,  
Санаасы санга бөлүнүп,  
Кабырга соөгү бөлүнүп,  
Мындан кайтып өтту эле.  
Алайды басып сыйрып,  
Анжыян менен Ташкенди  
Аралап учуп кыдырып,  
Кара-Буура, Чаткалдан  
Кайра айланып чыкты эле,

Асманда жүрүп ой-ойлоц,  
Семетей таптай бойбойлоц,  
Көңүлүн көлкө бөлдү эле;  
Ак булаттун астынан,  
Ак мұнардын үстүнөн  
Аныктап жерди көрдү эле.  
Төрт-Күлдүн төмөн жатында,  
Манастин тиккен багында,  
Кайнардын кара көзүндө,  
Как чынардын өзүндө,  
Кең-Көлдүн маңдай жатында,  
Айга баккан ак сарай  
Абыдан көрүп алды эми.  
Асмандағы Айчүрөк  
«Издеп келген Семенди  
Талтыйм го?!» деп калды эми.  
«Жердеген жери Талас. — деп,  
Атасы баатыр Манас» деп,  
Уккан экен укмуштан.  
«Баатыр Манас өлгөндө,  
Әл чогулуп көмгөндө,  
Ак сарғылды сойдуруп,  
Алты күнү әрикпей,  
Казанагын ойдуруп,  
Кызыл дилде чачтырып,  
Кыямат жолун ачтырып.  
Чоң-Өзөндүн боюнан,  
Күлботовсун чалдырып,  
Нарга жүктөл алдырып,  
Төрө Манас күмбөзүн  
Даңаза кылып калдырып,  
Жети мин әркеч майына  
Кыш бышырып бек салган,  
«Жетигимдин күмбөзү  
Жети кылым өткүчө  
Туар бекен» деп салган.  
Алты мин әркеч майына  
Кыш бышырып бек салган,  
«Асылымдын күмбөзү  
Алты кылым өткүчө  
Туар бекен» деп салган.  
«Лидан муруш күмбөз жок,  
Күмбөз болсо, ошо. — деп, —

Талас болсо, ошо, — деп,  
Қайнатам Манас баатырдын  
Үстүнөн учуп өтпейүн,  
Арбагына чет болуп,  
Жубарымбек болуп кетпейин!».

Деп, ошентип, Айчүрөк  
Ала-Тоо башын айланып.  
Ар жагы менен учту дейт.  
Алмалуу-Булак, Шумкар-Таш  
Ашып учуп түштүг дейт.  
Төрт-Күлдүн төмөн жагында,  
Баатырдын тиккен багында,  
Кайнардын кара көзүндө,  
Как Чынардын өзүндө  
Он эки канат ордосун  
Окчун тигип салыптыр,  
Кермесине ат толуп,  
Журт казандап калыптыр.  
Өйүз-бүйүз эки ордо  
Көрүнөө тигип салыптыр.  
Майдай жагы боз секи,  
Боз секиге Айчүрөк  
Жетип барып конду, дейт.  
Аккуу кебин чечинип,  
Анык адам болду, дейт.

Ал аңғыча болбоду,  
Эрке катын Чачыкей  
Ордодон чыкты маңкайып,  
Ак кулжадай даңкайып,  
Наакери бутта тайпайып,  
Элечек башта кайкайып.  
Алтындан кылган чоң сейкө  
Акыректе жаркылдал,  
Шурудан тизген чач мончок  
Аркасында шаркылдал,  
Басып чыкты Чачыкей,  
Ак булуттай калкылдал.  
Жени жерге сүрөлгөн,  
Желбегей басып үйрөнгөн.  
Алтынга боюн шыбанган,  
Чачыкейди Айчүрөк

Көрүп туруп кубанган.  
«Эр Семетей баатырдын  
Мурунку зайбы ушудур,  
Ургаачынын узудур.  
Арзы-муңум айтайын,  
Ақылдашып кайтайын!»—  
Деп, ошентип, Айчүрөк  
Арка чачын булайтып,  
Ак тамагын кылайтып,  
Он бештеги кыз болуп.  
Басып барды муну айтып:  
«Сары алтындай эжеке,  
Соо-саламат жүрдүнбү?  
Сагынбай бала сүйдүнбү,  
Эсеп-аман жүрдүнбү?  
Эрмекке бала сүйдүнбү?  
Эжеке, мага кулак сал,  
Айта турган арзым бар!  
Айтпай койсом, эжеке,  
Күтүлбай турган карзым бар.  
Шыгайдын уулу Чынкожо  
Асмандан мунар боз болуп,  
Жедигердин Толтойго  
Жетип барып дос болуп.  
Толтойдон барып жол сурал,  
Он эки түркүн кол сурал,  
Шаарымды басып сабады,  
Жайы-кышы камады.  
Жазында эгин салдыrbай,  
Күзүндө аштык алдыrbай,  
Элиме бүлүк салганда,  
Качып келдим аркалап,  
Кара башка иш түштү,  
Чымындай жанды калкалап.  
Аташкан жары Чүрөктү  
Эр Семетей баатырын  
Талашып барып алабы?  
Күмүрскадай колу бар  
Толтойго бүлүк салабы?  
Жәэ болбосо баатырдын  
Кылган иши чалабы?  
«Күнү болуп калат» деп,  
Көңүлүнде албагын!

Атап турул айт берем.  
Атабыз Манас арбагын!  
Өрүде үйүн ондоюн,  
Көчкөндө төөн комдоюн,  
Жалган айтсам онбоюн!  
Кырк жылы кызмат кылайын,  
Кырк жылда карып өлөрсүн,  
Кыямат жолун көрөрсүн,  
Акылың болсо, эжеке,  
Айтканыма көнөрсүн!  
Айтчы, эжеке, кебинди,  
Таппайсынбы әбимди!».

Деген кезде Чачыкей  
Чочуп кетти солик этип,  
Чочугандан журөгү,  
Чыга жазды болк этип.  
Чогоол-чогоол кеп айтты,  
Кеп айтканда деп айтты:  
«Шайтан сүрөт карабет,  
Шакылдабай ары кет!  
Суудан чыккан суксунбу,  
Жерден чыккан жексинби,  
Жәэ жez түмшук сенсиңби?  
Талас—Талас болгону,  
Таласка төрөм конгону.  
Калдайган атпай элинде  
Мындаид укмуш болбоду.  
Карысынбы, жашсынбы,  
Каркылдал учкан казсынбы?  
Куркулдал учкан куусунбу,  
Куркурап аккан суусунбу?  
Кайдан келген долусун,  
Кандай жандын чорусун?  
Болбосоң керек адамдан,  
Босогомо түштүнбү  
Боройлогон шамалдан?  
Кызылды кийген онорбу,  
Атасынын төрүндө  
Эр издеген онорбу?!

Эр албаган эски күн,  
Кашка таман, кески күн,  
Чачы куудай болгуча,

Гиши буудай болгуча,  
Акун кандын төрүндө  
Көп олтуруп зак болгон,  
Саамай чачың ак болгон.  
Эр Семетей баатырдын  
Аташканы — Чачыкей.  
Чүрөк сенден кем эмес,  
Сага окшогон чор таман  
Чачыкейге тек эмес!  
Айтканыңды кылгандай,  
Арачы кишиң мен эмес.  
Баатырдын уулу Семетей  
Сени алуучу шер эмес.  
Кара таман, ак саамай,  
Бул айтканың кеп эмес!».

Деп, ошентип, Чачыкей  
Буулумдан кылган чоң ичик,  
Буластата жамынып,  
Болкулдаган журөгү  
Боконого чабылып,  
Эси чыгып эндирип,  
Кайта басты кагынып.  
Акундуң кызы Айчүрөк  
Уялгандан өлбөдү,  
Өлбөй тирүү калбады.  
Таманын жерден тарта албай,  
Көзүнөн жашын арта албай,  
Олтуруп калды Айчүрөк...

Эрке катын Чачыкей  
Үйгө кирди кысылып.  
Таза чыккан Чачыкей  
Үйгө кайта киргенде  
Жаман болду бузулуп.  
Садагасын кактырып,  
Өлкөсүн азыр чаптырып,  
Эл чогултуп дүрбөдү...

Ал ангыча болбоду,  
Күлчоро менен Канчоро  
Кен-Колдун баш көлмөдө  
Жаткан эле жылкыда,  
«Эр Семетей баатырдын

Амандыгын билем—деп,—  
 Амандашып келем» деп,  
 Жетип келди бөрүлөр.  
 Экөө бирдей жарышып,  
 Үзөңгүсү катышып,  
 Абасына барышып,  
 Амандашып алышып,  
 Чоролор тура калганда,  
 Семетей анда кеп айтат.  
 Кеп айтканда деп айтат:  
 «Камбардын уулу Канчоро,  
 Ой, Алмамбеттин Күлчоро,  
 Атамдан калган Акшумкар  
 Этине келген чагы экен,  
 Өрдөк, казды илдирип,  
 Сала турган табы экен.  
 Эртең Таласты бойлоп күш салам,  
 Бууданымды булкунтул,  
 Эртеңден калбай эрте кел!  
 Эрте келсөң Күлчоро,  
 Кара жол менен чабарсын,  
 Кара суудан табарсын.  
 Ал аралдан таппасан,  
 Ак-Жар ылдый чабарсын,  
 Ак-Инектеп табарсын!».  
 Деп, ошентип, тапшырып,  
 Күүгүм кире, күн бата,  
 Жумшак төшөк, пактага,  
 Чачыкей менен Семетей  
 Айкалышып жатты эле.  
 Аркар менен кулжадай,  
 Бото менен тайлактай,  
 Көп кызыкка батты эле...

Тараза жылдыз батканда,  
 Таң саргарып атканда,  
 Шаатемир кызы Чачыкей  
 Кечеги көргөн Чүрөктү  
 Билем деп бара жатканда,  
 Акундун кызы Айчүрөк  
 Арка чачын булайтып,  
 Ак тамагын кылайтып,

Чачыкейдин алдынан  
 Тосуп чыкты мууну айтып:  
 «Айланайын эжеке,  
 Толук жайым айтайын,  
 Кабар салып кайтайын!  
 Эр Семетей баатырын  
 Тайбуурул атын минеби?  
 Жоодон коркпос эр болсо,  
 Айчүрөк жайын билеби?  
 Чынкоjo менен Толтойдон  
 Чүрөгүн тартып алабы?  
 Же Чүрөктү берип Толтойго,  
 Таласта жатып калабы?  
 Айланайын эжеке,  
 Айныбай жыйна эсинди,  
 Ак болоттой төрөңө  
 Айтып берип сөзүмдү.  
 Чынкоjo, Толтой деген жоо,  
 Чын төрөм менен кас экен.  
 Чымчыкты көзгө мээлеген.  
 Чыдагыс мерген маш экен.  
 Эрегишикен эки кул —  
 Экөө бирдей жаш экен.  
 Камсыз жаткан төрөмө  
 Кара боору таш экен.  
 «Акундун кызын алам,—деп,—  
 Айдап жолго салам,—деп,—  
 Айчүрөкту алган сон,  
 Армансыз болуп калам,— деп,—  
 Анын арка жагынан,  
 Семетейге барам,— деп.—  
 Такалуудан тай калбай,  
 Таласты талап алам» деп,  
 Қамап жатат каланы,  
 Какшатып жатат баланы.  
 Мага эже сен болсон.  
 Сага синди мен болсом,  
 Тамаша менен таң атсын,  
 Күлкү менен күн батсын!  
 Алты күнү саа жатсын,  
 Акыркы күнү маа жатсын!  
 Жетпеген күнү маа жатсын.

Кечкөндө төөнү айдайын.  
Өрүлө бээни байлайын,  
Кололуу кумган колго алып,  
Кол жуугузчун болоюн,  
Бедерлүү кумган колго алып,  
Бет жуугузчун болоюн!..  
Асыл төрөн Семетей,  
Аргасын мунун табабы?  
Аташканын алдырып,  
Же намысы жок балабы?».

Деген кезде Айчүрөк  
Чачыкей туруп кеп айтат,  
Кечиктирибей бек айтат:  
«Какылдаган карабет,  
Шайтандан келген элчиби.  
Көз байлоочу серчиби?!  
Өлбөй туруп төрөсүн,  
Серчи күнгө берчүбү?!  
Чачыңды кесип албасам,  
Күн кылып ишке салбасам,  
Таманыңды тилбесем,  
Эшек кылып минбесем,  
Чачыкей болбой өлөйүн,  
Туубай туна чөгөйүн!».

Дел, ошентип Чачыкей.  
Ач билектен алгана,  
Арманды башка салгана,  
Акундуң кызы Айчүрөк  
Адамдан башка байкалып,  
Ак сымалтай чайкалып,  
Коргошундай көлкүлдөп,  
Тунук суудай мөлтүлдөп,  
Каргыш айтып кеп салды,  
Кеп салгана деп салды:  
«Эрке катын Чачыкей,  
Баатырдын уулу Семетей,  
Талаага чыкса, меники!  
Үйдө калса, сеники!  
Сонорго эртең баргана,  
Акшумкарын салгана,  
Кара суунун боюнда,

Ак була болуп бурулуп,  
Алты түрдүү кубулуп,  
Үч көрүнүп көзүнө,  
Сыр көрсөтүп өзүнө,  
Жолго жатып калбасам,  
Шумкарын колдон албасам,  
Акшумкарын издетип,  
Азапка башын салбасам!  
Андан айла келбесе,  
Кара суунун көлчүктөн  
Туура кечип өткөндө,  
Ак балык болуп кылтыладап,  
Алтындай болуп жылтылдап.  
Үч көрүнүп көзүнө,  
Сыр көрсөтүп өзүнө,  
Балык болуп калбасам,  
«Балык» деп басып алгана,  
Канжыгага чалгана,  
Колундагы шумкарын  
Эптеп карман албасам,  
Элине бүлүк салбасам!  
Андан айла болбосо,  
Өрдөк көлдөн өткөндө,  
Эр Семетей баатырын.  
Күш салар маалы жеткенде,  
Жекендүү көлдүн жээгине,  
Шабырлуу көлдүн четине  
Аккуу болуп албасам.  
Башымды көлгө салбасам,  
Кара күчкө кукулдап,  
Балырды сунгуп калбасам,  
«Куу» деп күшүн салгана.  
Эптеп карман албасам,  
Эр төрөнү ээрчитип,  
Элиме алып барбасам!  
Өзүнө тиет карабет,  
Өкүмсүп кылган далбасан!  
Ушул ишти кылбасам,  
Туубай туна чөгөйүн,  
Айчүрөк болбой өлөйүн!  
Шаатемирдин Чачыкей,  
Сактап калчы, көрөйүн!  
Эрге чыкпай эрденген,

Уяты жок долусун!  
 Айылка келген аркарга,  
 Үмөтөйдүн чорусун!  
 Сары-Арканы жайлаган  
 Элииң кайда, Чачыкей?  
 Көкчөнүн уулу Үмөтөй,  
 Эрин кайда, Чачыкей?  
 Жергеси бүтүн Жети-Суу,  
 Жер меники, Чачыкей!  
 Жети-Сууда жердеген  
 Эл меники, Чачыкей!  
 Жер бетинде көйкөлгөн  
 Көл меники, Чачыкей!  
 Абамдын уулу Семетей—  
 Эр меники, Чачыкей!  
 «Эски» деп айтып торгойсун,  
 Эп сөз айтса, болбойсун.  
 Эзелки менин төрөмдү  
 Эминеге коргойсун?  
 Чын катыны сен болсоц,  
 Айтканыдан жылбагын!  
 Касам кылсам болбодун,  
 Эми эч жакшылык кылбагын!».  
 Деп, ошентип, Айчүрөк  
 Кукулдап учуп калды, дейт,  
 Куюн шамал салды, дейт.  
 Шыңкылдаган чунагың  
 Шыпылдап учуп калды, дейт,  
 Шыбыргак шамал салды, дейт.  
 Бөксөнүн башы мөндүрлөп,  
 Жаканын башы жамғырлап,  
 Асмандын баарын тундуруп,  
 Сегиз сай мөндүр күйдурул,  
 Караса көзгө илинбей,  
 Кай кеткени билинбей,  
 Көздөн кайым болду, дейт...

Ошол кезде эр Семен  
 Тайбуурулдай күлүккө  
 Жолборстон үртүк жаптырып,  
 Жибектен кежи тактырып.  
 Алтын менен саптаган,  
 Пил терисин каптаган,

Чымын тийсе занк эткеи,  
 Камчы менен чапканда,  
 Мылтык аткан эмедей,  
 Тоо жанырып «данк» эткеи  
 Алтын алкак доолбаш  
 Кайра байлап кашырып,  
 Қанжыгага тапшырып,  
 Алдыңкы кашы карк алтын,  
 Арткы кашы чылк алтын,  
 Эки капитал эп темир,  
 Эбелеги сом темир,  
 Эптеп кылган аккаңкы,  
 Тайбуурулга чак кацкы  
 Баса токуп алды, дейт.  
 Куймалуу алтын үзөнгү  
 Теппей ыргып минди, дейт.  
 Ошол кезде Күлчоро,  
 Жоого чыкса мин чоро,  
 Абасынын жанында  
 Жан кубантар бир чоро  
 Төрөсүнө келди, дейт,  
 Келип салам берди, дейт.

Эми Чачыкейдин кеби бар,  
 Келтирип айттар эби бар.  
 Акырын басып шанкылдап,  
 Айнектей көзү жаркылдап,  
 Алтындан кылган чач мончок,  
 Аркасында шаркылдап,  
 Шаатемир кызы Чачыкей  
 Төрөсүн кармап тизгинден,  
 Семетейге кеп айтат,  
 «Токточу, төрөм!—деп айтат,—  
 Бүгүн күнгө шейшемби,  
 Сапар кылар күн эмес.  
 Акшумкарды колго алыш.  
 Сыртка чыгар күн эмес.  
 Эрдигин бар, эсиң жок,  
 Эчтеме мөнен ишиң жок.  
 Эки бала эрмегин,  
 Жанында башка кишиң жок.  
 Үч күн туруп аттанғын,  
 Үч күндөн кийин ишим жок!».

Деген кезде Семетей  
Ант ичкендей саргайып,  
Ачуусу келип арбайып,  
«Кан кармабас тизгинди,  
Карабет долу, кармадын,  
Жан батлаган жанымды  
Кара жиндей арбадын.  
Кандын баары жыйналып,  
Кашыма каршы барган жок,  
Бектии баары жыйналып,  
Тизгинимден алган жок.  
Менменсинген баатырдан  
Бетиме бирى чыккай жок.  
Ойлогон ишим он болду.  
Сезүидү адам жыккан жок.  
Бул сыяктуу кордукту  
Семетей жандан уккан жок!  
Коё бер, долу, тизгинди,  
Сураба менден уч күндү!».  
Деп, ошентип, эр Семен  
Алты эркечтин терисин  
Тасма кылган булдурсун,  
Асый өгүз терисин  
Өзөк кылган булдурсун,  
Өзөгүн уч ай кердирген.  
Жылан боор өрдүргөн,  
Как ыргайга саптаган,  
Карылар көрүп мактаган,  
«Колго жумшак болсун» деп,  
Кой макмал менен кантаган,  
Алаканын көркөмдөп,  
Асыл таштан ойдурган,  
Кой башындай коргошун,  
Түшкүнүнэ койдурган,  
Каяша кылган адамды  
Какылдаткан булдурсун,  
Кокондогон кожону  
Койкуйлаткан булдурсун,—  
Булдурсунду Семетей  
Бура кармал алды, дейт,  
Тизгиндел турган аймын  
Жондон ары салды, дейт.  
Шаатемир кызы Чачыкей

Көзүнүн жашы төгүлүп,  
Кайгыга терең чөмүлүп,  
Козголо албай калганда,  
Журө берди Семетей,  
Опол тоодой көрүнүп...  
  
Тенирсинген Чачыкей  
Теңселип аран козголуп:  
«Аксымдык кылып салдым, ээ.  
Армандуу болуп калдым, ээ.  
Айчүрөк менен сырдашпай,  
Алтын, жездей чырмашлай,  
Сары майдай эришпей,  
Санаалаш болуп келишпей!»—  
Деп, ошентип, Чачыкей  
Күлчорону чакырып,  
«Кагылайын Күлүсүм,  
Кабак ачат күлүшүн,  
Бура тургун атынды,  
Абаң укпай кеткен сон,  
Сага айтамын датымды.  
Жолунардан уч түркүн  
Сыр көрүнет көзүнө,  
Зыян тийип жүрбөсүн,  
Ишенем, Күлүс, Өзүң!  
Акбула жатса, албагын,  
Акчабак көрсөң, барбагын,  
Аккууга күшту салбагын!  
Бул учөөнүн биринен  
Азапка башты салбагын!  
Женендин айткан бул сөзүн  
Унутуп кокус калбагын?  
Алыстатып жибербе  
Абаңа конгон арбагын!  
Ушул ишти сен кылсан,  
Атасы эле барктуудан,  
Энеси асыл нарктуудан,  
Кытаттай кара чачтуудан,  
Алгыр тынар баштуудаи,  
Каламдай кара каштуудан,  
Айткан сөзү наздуудан,  
Мурду порум мистедей,  
Аппак эти чүчтөдөй.

Колу асыл күмүштәй,  
Тиши аппак күрүчтөй  
Сулуудан тандап келемин,  
Бир күнкү кылган ишине  
Ушундай тартуу беремин!  
Ушул айткан жумушка  
Тиеби, Құлұс, керегин?  
Атасы журттун улугу,  
Энеси суунун тунугу,  
Кызы кыздын шайыры,  
Аманат жандын кайыры,  
Ушул сөздү аткарсан,  
Мөлтүрөгөн кара көз,  
Келбети сонун, шириң сөз,  
Кымындай жок айыбы,  
Кайнимдин болот зайдыбы!..».

Анда Құлұс кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Ишенгин, жеңе ишенгин,  
Эркелигим эп болбос,  
Абакем укчу кеп болбос.  
Акбуланы алғызбайм,  
Ак балыкка барғызбайм!  
Актайлактай аккууга  
Акшумкарды салғызбайм!  
Кош болгун, жеңе, кош болгун»,—  
Деп, ошентип, шарт коюп,  
Жүрүп кетти Құлчоро;  
«Убадаңа бек бол!» деп.  
Құлуп кетти Құлчоро;  
Түшүнбөгөн бир ишке  
Кирип кетти Құлчоро...»

Ошол кезде Чүрөгүң,  
Болкулдатып жүрөгүн,  
Ақмалап учуп калды, дейт,  
Абайлап сынап алды дейт:  
«Эр Семетей баатырың  
Айтканындай бар экен!  
Кара көздөн нур жанган,  
Кәрмагандан кан тамган,  
Чондугу төөнүн нарындай,

Толкуну көлдүн шарындай,  
Ысығы күйгөн жалындай,  
Суугу сырттын шамалдай,  
Качырганы жолборстай,  
Кармаганы илбирстай,  
Күрчтүгүн көрсөн, албарстай,  
Кеңдигин көрсөн, Таластай,  
Эрдигине карасаң,  
Атасы өткөн Манастай,  
Маңдайына карасаң,  
Кара кашка тынардай,  
Тулку боюн карасаң,  
Сайга чыккан чынардай.  
Жорго минип шарқылдал,  
Жүрөр күнүм бар бекен?!

Эр Семетей баатырга  
Тиер күнүм бар бекен?!

Буурул ат минип булкулдал,  
Сыр наиза колдо солкулдал,  
Семетейим турганда,  
Эркеси болуп баатырдын  
Көрөр күнүм бар бекен?!

Буулум кийип Чүрөкту  
Алар күнүң бар бекен?!

Чабуусунан Толтойду  
Жарап күнүң бар бекен?!.»

Деп, ошентип, Айчүрек  
Ақмалап жүрдү асмандан,  
Алда канча кайрылды,  
Төрөсүн көрүп шашкандан.  
Ал аягыча болбоду,  
Алмамбеттин Құлчоро  
Жоого кирсе, миң чоро,  
Төрөсү менен журғендө,  
Кыз кылыктуу бир чоро,  
Кара суунун боюнда,  
Жекендүү көлдүн оюнда,  
Семетейге жакындан,  
Кирип келген кезинде,  
Семетей туруп кеп айтат:  
«Күйдүргү чунак,— деп айтат,—  
Бул жерге кербен жетилтир,

Түн катып өтүп кетиптири.  
Түн катып өткөн кербендер  
Түштүк жерге жетиптири.  
Буласы жатат бурулуп.  
Эчен түркүн кубулуп.  
Далай мүлкү калган го,  
Шашкандардан куюлуп.  
Чором, атындан түшүп ала көр,  
Ак куржунга сала көр!  
Абаңа келип жетимдик,  
Алыска тентип баргандан,  
Атамдан калган Аколпок  
Арамдарга калгана,  
Булайт кийип салыптыр,  
Жендин учу кырылып,  
Жыртык болуп калынтыр.  
Буладан келеп кылдырып,  
Коргошун эгеп тундуруп,  
Балбандарга бурдуруп,  
Жаңыдан була салалык,  
Эрке катын, энeme  
Жасатып алыш калалык!».

Құлчоро анда кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Айланайын абаке,  
Өрдеккө күшту салбастан,  
Өрдөк, чүрөк албастан,  
Бул жоругун туурабы,  
Кудай сени урабы?!

Талаада жаткан буланы  
Уялбай кантип алайын,  
Жоктон тапкан эмдей,  
Куржунга кантип салайын?!

Албаймын, аба, эскинди,  
Жыргатпайт эски эчкимди!  
Керек болсо ак була,  
Анжыянга барайын,  
Алтымыш ала жорго алыш.  
Ак була сатып алайын!  
Ар бир түркүн олпоктон,  
Жасатайын далайын!», —  
Деген кезде эр Семен,

Сөзгө элпек эр немец,  
«Эмесе чунак мейлин» деп,  
Акшумкарды алды, дейт,  
Томогосун шыпсырап,  
Таманга катып калды, дейт.

Түрөгей өрдөк, бала каз,  
Туура салып илдирип,  
Канжыгасын кан кылып,  
Каз, өрдөккө билдирип,  
Балапан өрдөк, бала каз  
Барпыратып илдирип,  
Кара-Сууну айланып,  
Өрдөк менен каздарды  
Канжыгага байланып,  
Тайбуурулду тер кылып,  
Багалегин кир кылып,  
Кара-суунун көлчүктөн  
Туура кечип өтөрдө,  
Ағын суудан шаркылдап,  
Алтын балык жалтылдап,  
Аярдыгын билгизип,  
Аябай ичти күйгүзүп,  
Ыргып түшүп шартылдап.  
Ылайга жукпай жаркылдап,  
Суудан чыгып жылтылдап,  
Сууга кирип кылкылдап,  
Ойнот жаткан балыкка  
Семетейдин жүрөгү  
Туйлап кетти зырпылдап.  
«Күйдүргү Күлүс, карачы,  
Күмүштөй болгон балыкты  
Угуп-көргөн эмесмин,  
Балыктан мындай жарыкты.  
«Алтын» десем, күмүштөй,  
Кабыгы алпак күрүчтей.  
«Күмүш» десем алтындай,  
Көрүнөт көзгө жаркылдай.  
Ушуну карман алалык,  
Кайнарга кайтып баралык,  
Атамдан калган көлчүккө  
Ак балыкты салалык!  
Тамаша кылып журөлүк,

Таң каларлык түбөлүк!  
Суусу тайыз кармагын,  
Жаздым болуп калбагын!».  
Деп, ошентип, Семетей  
Буурулдуң башын бурду эми,  
Буйрук кылыш турду эми.

Бала жолборс Күлчоро,—  
Жоого чыкса миң чоро.  
«Абаке балык кайда,— деп,—  
Алсак балык,— пайда» деп.  
Көрбөгөнсүп жалтактап,  
Кара суукы баткактап,  
Аябай сөөгүн кыйратып,  
Айчүрөктү ыйлатып,  
«Көрбей калды көзүм — дейт,—  
Чындал, аба, уялып,  
Чыга жазды эсим» дейт.  
«Билбедим» деп чамасын,  
Күлүмсүрөп Күлчоро  
Жайкап койду абасын.  
«Болуптур эми, чунак» деп,  
Асманга шилтеп шумкарын,  
Атырылтып тулпарын,  
Кербездигин билдирип,  
Кечке өрдек илдирип,  
Тамашага батканда.  
Талыкшып кайра тартканда,  
Кечки салкың бешимде,  
Кете турган кезинде,  
Балырлуу көлдүн оюнда,  
Баатырдын жүргөн жолунда,  
Удуругуп агып суу турат,  
Кукулдап аппак куу турат.  
Муну көрүп Семетей,  
Бура тартып тулпарын.  
Күлчорону жумшады,  
«Агыткын!» деп шумкарын.

Күлчоро анда кеп айтат,  
Күйдүргү сөөдү эми айтат:  
«Айланайын абаке!  
Канаты менен жер сабайт,—

Қарып калган куу белем,  
Далай жашка жабырkap,  
Барып калган куу белем.  
Күйругу менен кум сабайт, —  
Куруп калган куу белем,  
Уя басып уча албай,  
Туруп калган куу белем.  
Алдырып койсок шумкарға,  
Жетим калар балдары,  
Жетимдикти көрдүк го,  
Абаке, жаман эле салмагы!  
Салбаймын аба шумкарды,  
Зая болор жандары!  
Убалы бизди уктатпас,  
Энесиз калса балдары!  
Куу да қүштүн асылы,  
Тукумун үзүп қойбайлу!  
Асылга асыл катылса,  
Башыңа кесир болбойбу?

Абаке, убалына калбайлы,  
Абаке, Ақушумкарды салбайлы!».

Семетей анда кеп айтат,  
Ачуусу келип бек айтат:  
«Күлүмсүрөп сүйлөгөн  
Күйдүргү чунак, онбайсун!  
Мен өжөрлүгүм карматып,  
Өз атамдын атасы  
Жакып канды жалмадым,  
Абыкени аймадым.  
Кебөштү көргө киргиздим,  
Көк жалдыкты билгиздим,  
Канакей кесир болгону?  
Ал кесирдин баарысы  
Канакей мени соргону!  
Кыларыма келгенде  
Қырк чоромду жалмадым.  
Каршылык кылган душманды,  
Карсылдатып айдадым,  
Кана тийген кесири?  
Карып калган куундун  
Кайдан тийсин кесири!  
Каяша кылган кара өскөй,

Кан Шыгайды көчүрдүм,  
Күйгөн отун өчүрдүм. ۹  
Малын алдым талкалап,  
Башын кетти калкалап,  
Ташкент менен Таласты  
Ээлеп калдым чалкалап.  
Кан Шыгайды какшаттым,  
Кана тийген кесири ?  
Карып калган куундуң  
Қайдан тийсин кесири!  
Жоо тоосуп чалғын чалганда,  
Кастын тоосун бөксөлөп,  
Кайра тартып калганда,  
Ойлонбогон кезимде,  
Он сегизде жашымда,  
Ағыяз менен Алтайда  
Ала-Айгыр менен Сайкалда,  
Кошунум жок аркамда,  
Кан Тенирдин тоосунда,  
Үч Музарттын оозунда  
Огумду атка жүктөдүм,  
Калмакка жансыз болгондо,  
Каргаша чалды бүктөдүм.

Кара түмшук Күлчоро,  
Канакей кесир болгону,  
Канакей мени соргону?!  
Кызыл-Кыя, Сан-Таштан  
Кыя салып өткөндө,  
Жедигерди аралап,  
Ысык-Көлге жеткенде,  
Көлдүн башын түргөндө,  
Ысык-Көлдүн башынан  
Ылдый карап киргенде,  
Калмакка мыят эр Багыш  
Көрүнөө чыгып сайышты.  
«Олжомду алып калам» деп,  
Кабыргасы кайышты,  
Эрегиши болуп бул жерде,  
Эр Багышты жайладым.  
Эпке келбес әрлерин,  
Опел тоого айдадым.  
Кара түмшук Күлчоро,

Қана тийген кесири?!

Карып калган куундуң  
Қайдан тийсин кесири!  
Кармашканда калмактын,  
Канчасын чаап какшаттым,  
Кан Жайнагын өлтүрүп,  
Баатырларын аксаттым.  
Бул ишиң чеки дебестен,  
Мында ишим жараттың!  
Эми айтып турган кебин көр,  
Қылыш турган эбин көр!  
Сага салдыrbаймын күшумду,  
Билдиrbеймин ишимди!  
Менден башка тандап ал,  
Бийлей турган кишиңди!  
Оң кылган ишиң ушубу?  
Келе, бери күшумду!  
Каршылык кылып жолума,  
Бүткөңсүңбү шорума?».·  
Деп, ошентип, Семетей  
Сары жибек узун боо,  
Үзүп алды колунан,  
Кесепеттүү куу туяк,  
«Келер—деп,—ишим оңунан»,  
Кууга салып шүмкарын,  
Карап калды соңунан.  
Жанындагы Күлчоро,  
Уялгандан өлгөн жок,  
«Абама уят болдум» деп,  
Өлүп көрдү көргөн жок.  
Телгүрөңгө камчы уруп,  
Ондол-солдол каршы уруп,  
Темир таман үзөңгү,  
Теппей ыргып, тик түшүп,  
Таманы жергө тийгендө,  
Табактай жерге из түшүп,  
«Аябай уят болдум» деп,  
Аябастан бек түшүп,  
Жетим Күлүс жеткенче,  
Жетим сермел кеткенче  
Кууну кудай уруптур,  
Тамандап өөдө туруптур.  
Чагарактуу алтын боо,

Жыя кармап алыштыр,  
Чыркыратып Шумкарды  
Бооруна басып калыштыр.  
Эргий-эргий чалкактап,  
Ак канаты калкактап,  
Көтөрүлүп алыштыр,  
Ээн жолго салыштыр...

Күндү жайлап туидуруп,  
Борошо жамгыр урдуруп,  
Бөксөгө мөндүр жаадырып,  
Жакага жамгыр куйдуруп,  
Борошо жамгыр, муздуу кар,  
Боройлотуп урдуруп,  
Канатын жерге каккылап;  
Куйругун кумга чапкылап,  
Туман салып жазгырып,  
Кукулдап учуп калды, дейт.

Айлананын баарысын  
Куюн, шамал алды, дейт.  
«Акылы болсо билди, — деп,—  
Акшумкар колго тийди!» деп,  
Ак канатын сабалап,  
Ак туман менен аралап,  
Куюн, шамал, эпкиндей,  
Телгүрөңгө жеткирбей,  
Караса көзгө илинбей,  
Кай кеткени билинбей,  
Дареги чыкпай жок болду,  
Дал болуп чоро токтолду,  
Күбөгөн жери күл болуп,  
Түтүнү жок чок болду.

Муну мындай таштайлык,  
Акшумкардын дайнынан  
Аныктап кабар баштайлык,





## АҚШУМҚАРДЫН ДАЙЫНЫ

**K**

ек жал Күлүс чоронун  
Көнүлү санга бөлүнүп,  
Көзүнөн жашы төгүлүп,  
«Кандай заман болду?» деп,  
Эч айласын таба албай,  
«Эмне болуп кетти,—деп,—  
Шер абамдын колунан  
Эми ажалым жетти» деп,  
Эки көзү жалдырап,  
Эт жүрөгү калтырап,  
Атынын башын тарта албай,  
Аккуу жайын айта албай,  
Алактаган Күлчоро  
Шашкан бойдон кеп айтты,  
Кел айтканда деп айтты:  
«Айланайын абаке,  
Адам көргүс иш болду,  
Аккуу болуп көрүнгөн,  
Алда кандай күч болду!

Мурун жетип алам деп,  
Мунбай чапкан менденби?  
Артта туруп байкаган,  
Абаке, кырсык сенденби?  
Же болбосо асмандан  
Желип жүргөн желденби?  
Билбей калдым шумкардын  
Эмне болуп кеткенин.  
Алда канча дем кылып,  
Ант урганга жетпедим!  
Болгонун өзүн көрдүң го,  
Болжай албай өлдүм го?!  
Жетпей калды тулпарым,  
Аппак кууга алдырып,  
Алда кимдин колуна  
Түшүп кетти шумкарың».

Деген кезде Күлчоро,  
Семетей туруп кеп айтат,

Кел айтканда деп айтат:  
«Күйдүргү чунак Құлчоро,  
Ушул бүгүн үч кылдың,  
Аяғында күч кылдың!  
Ак була көрдүм албадын,  
Балыкты көрдүм баспадын.  
«Аккууга күшүң салба» деп.  
Шектүү сөздөн баштадын!  
Айта койгун шумкарды,  
Арытлагын тулпарды!  
Асыл жанга керегим,  
Атамдан калган белегим —  
Акшумкар колдон кеткени —  
Ажалымдын жеткени!  
Тайбуурул арып өлгүчө,  
Башымды көрүм көргүчө,  
Акшумкар издең көрбесөм,  
Армандуу болуп жүрбесөм,  
Туулбай туна чөгөйүн,  
Түмчүгүп жүрүп өлөйүн!  
Акшумкар алган алты каз,  
Алтоону бирге кактайын,  
Акшумкардын азабын  
Алсырап минтип тартайын!  
Акшумкар колдон кетти деп,  
Арзымды кимге айтайын?!  
Акшумкар колдон качты деп,  
Айланып кантип кайтайын!  
Атамдан калган шумкарды  
Арыганча издейин,  
Алдындагы Тайбуурул  
Карыганча издейин!  
Билбесең жайын шумкардын  
Бүгүндөн калбай кайтып бар,  
Шаатемирдин кызына  
Шашып кабар айтып бар,  
Аккуунун жайын айта көр!  
Айтып берсин күшумду,  
Илгери кылсын ишимди!  
Эртен менен женендин  
Башкача болгон кызыгы,  
Айланайын Құлчором,  
Ал ушул күндүн чырыбы?!

Айтлай койсо күшумду,  
Жергенин сары талаада  
Сары абама жетил бар,  
Бүгүндөн калбай келсин де.  
Айттырып берсин күшумду,  
Илгери кылсын ишимди!  
Айтпай койсо күшумду,  
Чачын кыркып алсын де,  
Кементайды кийгизип,  
Кер байталга мингизип,  
Шаатемирдин колуна  
Эртенден калбай салсын де!  
Аттангын, чоро, кете бер,  
Эртенден калбай, эрте кел!»

Деп, ошентип, айтканда,  
Күйүп турган Құлчоро  
Жүрүп кетти Кен-Колго.  
Көрпөчөсүн жазданып,  
Күн чыгышты баштанып,  
Аколлогун жамынып,  
Қабагы карыш салынып,  
Жан билбеген ак кууга,  
Жаш балдардай таарынып,  
Жүрөгүнө жик түшүп,  
Жүгүнгөндөй бүктүшүп,  
Кара суувун боюнда,  
Камыштуу көлдүн оюнда,  
Жарадар болгон эмедей,  
Жатып калды Семетей...

Эки чоро жарышып,  
Үзөнгүсү кагышып,  
Чачыкейге барышып,  
Ачуусу келген Құлчоро  
Аттан түшпөй кеп айтат,  
Арстандай болгон түгөнгүр,  
Ачууланып бек айтат:  
«Ак ордодо Чачыкей,  
«Ак була болсо алба, — деп, —  
Аккууга күшүң салба, — деп, —  
Ак балыкка кызыгып,  
Азапка анык калба» деп,

Аныктап жатып тапшырдын.  
Армандуу кылып жазгырдын'  
Акшумкарды алдырып,  
Абама мени жаздырдын.  
Өтөр иш өтүп кеткен сон,  
Кадырманым женеке,  
Аябагын чыныңды,  
Айтып бергин сырыйнды!  
Ак була болуп жаткан ким?  
Алтын балык болгонсул,  
Аярдыкты каткан ким?  
Ак тайлактай койкоюп,  
Аккуу болуп калган ким?  
Акшумкарды көтөрүп,  
Асманга алып барган ким?  
Абакем сага кеп айтты,  
Аныктап туруп бек айтты,  
Айттар болсо шумкарды,  
Артыкча көрөм — деп айтты.  
Артына катын албайм, дей!.  
Артылып камчы салбайм, дейт.  
Айтканымдан танбайм, дейт.  
Айта койгун токтолбой,  
Азапка бизди ким салды,  
Акшумкарды ким алды?  
Азабын колго берейин,  
Арбашкан кандай жин алды?  
Атадан калган шумкарды  
Алакчын кандай түн алды?».

Айткан сөзгө теригип,  
Ачуусу келип урушуп,  
Чачыкей туруп кеп айтат,  
Чочугандан деп айтат:  
Бул кебинди ит уксун,  
Ит укпаса ким уксун?  
Бул кебинди күш уксун,  
Күш укпаса ким уксун?  
Үйдө олтурган катындын  
Аши менен иши бар,  
Күшу менен неси бар?  
Качарында Акшумкар,  
Кылчайып үйгө кайтыппы?

«Қош болгун жене кеттим» дей,  
Кайтпас сөзүн айтыппы?  
«Сонорго чыкса качам» деп,  
Сырдашып журду дейсинби?  
«Чабыттан чыкса келбейм» деп,  
Чалкактаган төрөмө  
Чырлашып жүрдү дейсинби?  
«Чачыкейге айткын» деп,  
Төрөмдүн айттар кеби жок.  
«Күшумду катын тапсын» деп,  
Тапшыра турган эби жок.  
Талаадан күшүн качырсам,  
Таамайлап кылган шеги жок!  
Талаада жүргөн сен болсон,  
Үйдөгү катын мен болсом,  
«Шумкарды тапкын» дегениң—  
Тамаша кылып келгениң;  
Жекирип келип турганын, —  
Жеңене кордук кылганың!  
«Үч жумушту айтты» деп,  
Ошентип неге булгадың?!  
Буланы качан мен айттым?  
Муну да жалган сен айттың!  
Балыкты качан мен айттым?  
Баарысын жалган сен айттың!  
Ак кууну качан мен айттым?  
Аны да жалган сен айттың!..  
Жекирип келип турганын,  
Жетишер ушу кылганың!  
Калдайып жаткан жериң бар,  
Капарсыз жаткан элиң бар.  
Какчандап жаткан кары бар,  
Кайдагынын баары бар.  
Качып кеткен күшүндү  
Ошондон сурар эбиң бар.  
Оолугуп мында турбастан,  
Ойрон болгон арам күл,  
Обочолоп жолго сал!».

Деп, ошентип, Чачыкей  
Кайта басты буруулуп,  
Жинди болгон эмеде»

Өзүнөн өзү жулунуп.  
Жолборс мүнөз Күлчоро —  
Айыгышкан жоого миң чоро  
Ачуусу келип калыптыр.  
Алакандай чолпон көз  
Арбагандай жалтырап,  
Оозунаң тутұн буркурап,  
Көзүнөн жалың шыркырап,  
Күйбөгөн жери күл болуп,  
Көңүлү кара түн болуп,  
Толгомолуу чоң камчы  
Толгой карман алды эми.  
Кайта баскан аксымды  
Капталға басып калды эми.  
Кырмызы қызыл көйнегү  
Кыр-кырынан бөлүндү.  
Кыянаттуу сулуунуу  
Кылгырып жашы төгүлдү.  
Ылаачындай Күлчоро  
Ыргып түшүп атынан,  
Колуна буруп имерип  
Колондой кара чачынан:  
«Кыянат кылган карабет,  
Чачынды қыркып салбасам,  
Чолок байтал кылбасам,  
Жайдак атка мінгизип,  
Жалпы журтка билгизип,  
Кементайды кийгизип,  
Шаатемирдин колуна  
Бүгүндөн калбай салбасам!  
Же болбосо долуинун  
Башын кесип албасам,  
Уяты жок тилинден  
Канжыгага чалбасам,  
Күлчоро болбой өлөйүн!  
Туубай туна чөгөйүн!  
Денендеги канынды,  
Тепсеп жатып төгөйүн!  
Сенден келген кордукту  
Так төбөдөн көрөйүн!  
Так ушуну кылбасам,  
Төбөсү ачык көк урсун,  
Төшү түктүү жер урсун!

Аккелтенин огу урсун,  
Ак милтенин чогу урсун!».

Деп, ошентип, **айтканда**,  
Айласы кеткен Чачыкей  
Өксөп-өксөп кеп айтты,  
Кеп айтканда деп айтты:  
«Өрттөнүп кеткен Күлчоро,  
Качып кеткен шумкарды  
Акун кандын долусу —  
Айчүрөк алды!» — деп айтты.  
«Чынкожо, Толтой—эки дөө—  
Чырмалған балаа»—деп айтты.  
Чыдашып келген дөөлөрдүн  
Чыр кылар жерин бек айтты...

Бала күштай барк этип,  
Жайкы күндөй жарк этип,  
Ачуусу тараң Күлчоро  
Аттанып калды шарт этип.  
Кубангандан куу чунак,  
Күлүп койду демигил.  
Алагар көзү жылтылдап,  
Аң берүдөй желигип,  
Жогунун жообун табышып,  
Учкан күш менен жарышып,  
Семене жетип кеп айтты,  
Кеп айтканда деп айтты:  
«Абаке сага сүйүнчү,  
Душманга болсун күйүнчү!  
Сымбаттуу сулуу сеники,  
Суйкайган күлүк меники.  
Айтылуу сулуу сеники,  
Ашкере күлүк меники!  
Сүйүнчүгө кааласам,  
Аламын аба тулпарды!  
Оң кулагың оң уксун:  
Айчүрөк алган шумкарды!!  
Жүрөгү майлуу толтолуу,  
Ашык болсо абама,  
Шумкардан Чүрөк коркобу!  
Чүрөктүн жайын сурасан,  
Көбүк кардай эти бар,

Кызыл кандай бети бар,  
Калемдей кара кашы бар,  
Кундуздай сулуу чачы бар,  
Берметтей таза тиши бар, —  
Журттан башка иши бар.  
Кара жерге кар жааса,  
Карды көр да, этин көр,  
Кар үстүнө кан тамса,  
Канды көр да, бетин көр!  
Ургаачыдан шок деген,  
Укмушта мындай жок деген.  
Перизаттай мелтиrep,  
Ак берметтей мөлтүрөп,  
Ак күү болуп сүзөт, дейт,  
Айланасы Чүрөктүн  
Адам өткүс күзөт, дейт.  
Аман болсон, абакем,  
Айланып учкан аппак куу  
Койнуна сенин түшөт, дейт.  
Айчүрөк болсо алганың,  
Акшумкар болсо салганың!  
Атпайдын баатыр баласы,  
Айланайын абакем,  
Кай жерде калат арманың?!».  
Муну мындай таштайлык,  
Акшумкардың жайынан  
Атайын кабар баштайлык.

Жылгындуу Кен-Кол жеринен,  
Жалындуу кыргыз элинен,  
Кайнардын кара көзүнөн,  
Как чынардын өзүнөн,  
Төрт-Күлдүн төмөн жагынан,  
Төре Манастын тиккен багынан,  
Бар-Көлдүн мандай жагынан,  
Бакайдын салган тамынан,  
Жети-Көлдүн оюнан,  
Жекендүү суунун боюнан  
Акшумкарды качырып,  
Анык жерден кеп угул,  
«Айчүрөк алды» деп угул,  
«Аркасынан шумкардын  
Барамын» деп, дем уруп,

Бакайдан жолду суралы,  
Баатыр Семен кеп угул.  
Бакай кан анда кеп айтат:  
«Байкагын балам, — деп айтат. —  
Курдашым Манас барында  
Көрбөгөндү көргөмүн,  
Абыкенин түшүнда  
Ар жорукка көнгөмүн.  
Өзүн бойго жеткени  
Эч жамандык көрбөдүм.  
Көз жазымда калбаса,  
Барбаган жерим калбады.  
Мерчемдүү жолду менден ук,  
Менден уксан калет жок.  
Аттың дүйнө жаш өмүр  
Алыстан кетти айла жок.  
Жыйырма беште чагымда,  
Толуп турган табымда,  
Башыма бул иш туш келсе,  
Барбайт белем барында,  
Олжолош болуп жанына.  
Карылык келди башыма,  
Кемтиги болсо сөзүмдүн,  
Кейибе, балам, башыма!  
Баатырдан калган шумкарым,  
Бабадан калган урпагым,  
Абандын айткан сөздөрүн  
Аянбай, балам, тыңшагын!  
Ашыкпай жүрсөн, кулунум,  
Алтымыш кундө барасын.  
Алыстан байкан көрөсүн,  
Акундуң аппак калаасын.  
Эригип кетип тез журсөн,  
Элүү кундө барасын.  
Қалкылдап учкан Чүрөкту  
Ошол жерден табасын...».  
Деп, ошентип, кан Бакай  
Жолдун баарын каттады,  
Жоо жарагын баптады.

Араң турган Семетей,  
Албарстан соккон эмедей,  
Ак чатырды бүктөтүл,

Акборчукка жүктөтүп,  
Кек чатырды бүктөтүп,  
Кекборчукка жүктөтүп,  
Шалк этмени салтатып,  
Айбалтасын таптатып,  
Айга жетчү күлазык  
Ак куржунга балтатып,  
Соёруна бээ алып,  
Сокто жүктөп төө алып,  
Кылычтары кыңгырап,  
Үзөнгүлөр шыңгырап,  
Калкандары жаркылдал,  
Асабасы қалқылдал,  
Жекендин башын чалбаган,  
Жейренге жетпей калбаган,  
Караңгыда калт этпес,  
Башка чапса жалт этпес,  
Мамынын башын кемирген,  
«Манастан» чапса семирген,  
Каптаган калың чуу чыкса,  
Кайыптай учул элирген,  
Санаттан чыккан сай буудан,—  
Он төрт атты айдатып,  
Чоролордун жарагын  
Жоруктаита байлатып,  
Жолдун баарын жат алып,  
Айчүрөктү ойлосо,  
Ак чыбыктай мatalып,  
Абакеси Бакайдан  
Аябаган бата алып,  
Асаба кызыл туу менен,  
Эки чоро, бир төрө  
Айбаттанган дуу менен,  
Таң каларлык шан менен,  
Тамылжыган таң менен,  
Добулбасын барс коюп,  
Аккелтени тарс коюп,  
Туяктан чацын бургутул,  
Тайбуурулду чулгутуп,  
Чоролорду мингизип,  
Чоктой кызыл кийгизип,  
Жоого тууган Семетей,  
Жоого кирген эмедей,

Түпөктүү наиза кылгытып,  
Жүрүп калды зыргытып.  
  
Айдал жүргөн малдары —  
Ногойдон чыккан он төрт ат.  
Он төрт аттын ичинде  
Орошон күлүк Буурул ат,  
Абалап учкан жылдыздай,  
Октолуп колдон суурулат.  
Качырып жоого киргендө,  
Душмандын күнү куурулат.  
Бирден санап өткөндө,  
Мыйнай болчу санаты,  
Бардыгында бар эле  
Көрүнбөгөн канаты.  
Билгендер жалган айтпаса,  
Биригинин болбайт калети.  
Айныбай түткөн жарага  
Асыл тууган Сарала  
Учкан күш жетпей убара,  
Уя куйрук Көгала,  
Арчатору, Ачбуудан,  
Ажыбайдын Карткүрөң,  
Бакай кандын Бозжорго,  
Жакып кандын Керчунак,  
Сакалын жайкап зыргыткан  
Сары кандын Туучунак,  
Каныкей минген кадимден,  
Каракашка аргымак,  
Абыкенин Актелки,  
Калдуу кызыл, жалдуу көк,  
Көбөш кандын Суртелки,  
Калкамандын Кара аты,  
(Канатында бар эле,  
Кайкалап бүткөн канаты), —  
Атпайдан чыккан туллардын  
Он төрт болуп санаты,  
Бөкөйдүн бөксө жол менен,  
Бөрү жүрбес жер менен,  
Бөксө-бөксө дөң менен,  
Бөлүнгөн ичен көл менен,  
Кара тулаң чөп келсе,

Чалдыrbай жүрүп баратат,  
Кара булак суу келсе,  
Каптыrbай жүрүп баратат.

Эшилген аппак шор басып,  
Орчун-орчун жол басып,  
Тоо түгөнүп уч болуп,  
Жол айрылып уч болуп,  
Жер түгөнүп сай болуп,  
Ат арыктап тай болуп,  
Семетейдин ичкени  
Жеркендин кызыл чай болуп,  
Төрөнүн уулу чунагын,  
Түн уйкусун бөлүптур,  
Түркүн айбан, түркүн күш,  
Жер сонунун көрүптур.  
Бақасы чардал көлүндө,  
Булбулу сайрап чөлүндө,  
Булагы ағып ташыган,  
Булбулу сайрап таңшыган,  
Булбулунун үнүнө  
Мундуу адам жашыган,  
Бетеге белден булаган,  
Бедеси бүрдөп дуулаган,  
Жашыл ала гүлүнөн  
Жыпардай жыты бураган,  
Өрүгү чирип көн болгон,  
Өзөндө кара дөң болгон,  
Бөлчек-бөлчөк көлүнө,  
Өрдөгү менен каз толгон.  
Желбиреп гүлү ачылган,  
Жемиши жерге чачылган,  
Жойлогон жери донуздуң  
Кемегедей казылган,  
Төшүндө кайып жайнаган,  
Түркүн күштар сайраган,  
Каздары чөптү жиреген,  
Кайыны көктү тиреген.  
Чырлыгы бар чынардай,  
Чынары бар мунардай,  
Чымчыктардын үнүнө  
Чыдал пенде тура албай.

Талдары бар түркүктөй,  
Таранчысы бүркүттөй,  
Таң каларлык жараган,  
Бүркүттөрү үзүктөй,  
Сар чычканың карасан,  
Сарала моюн күчүктөй,  
Жекендери желектей,  
Камыштары билектей,  
Маралдарын карасан,  
Мала кашка инектей,  
Ор коёну куландай,  
Куландары кунандай,  
Кескелдирик жойлосо,  
Кере кулач жыландаидай,  
Жергелүү эл конгондой,  
Желесин тартып койгондой,  
Үйдү тигип салгандай,  
Семетей төрө чунагын,  
Жерди көрүп ар кандай.  
Күндөп-түндөп жол жүрдү,  
Көнүлүн ачып зарланбай.

Күндөрдөн күндөр өткөндө,  
Күндөрдөп түндөр өткөндө,  
Баатырдын уулу Семетей  
Бакайдын катын карады.  
Күнгө бөлүп жыйнаган  
Келтенин огун санады.  
Суул келген буудандар  
Сүмбөдөй болуп жарады.  
Ушул жерди көргөндө,  
Семетейдин оюна  
Сонун кыял тарады.  
«Токтой тургун, Күлүс! —  
дейт, —  
Ардагы арстан баланы,  
Кештелүү калпак, кең чалбар,  
Кенешим айтам, жаш балдар!  
Саймалуу каллак, кең чалбар,  
Санаамды айтам, жаш балдар!  
Күндө салган ок менен  
Күн эсебин санадым.  
Түндө салган ок менен

Түн эсебин саңадым.  
Абакемдин эсеби  
Бүтүп калган көрүнөт.  
Эси болсо Айчүрек  
Күтүп калган көрүнөт.  
Алты күнү бул жерге  
Ат өрүтүп алалы!  
Бүткен бойду сергитил,  
Акун кандын шаарына  
Андан кийин баралы!  
Артык тууган Чүрөктөн  
Анан жообун алалы!  
Жолукса Толтой, Чынкофко.  
Аянбай найза салалы!  
Атабыз Манас болгон сон,  
Айткандан кантин калалы!  
Уурдангансып барбайлык,  
Уктап жаткан калааны  
Уялбай басып албайлык!  
Тынч калаага кол салсак,  
Эрден сыймык кетпейби,  
Атага наалат жетпейби?!

Каракчыдай иш кылып,  
Абийирибиз кетпейби?!».

Деп, ошентип, эр Семен  
Кенеш кылып кеп айтып,  
«Кошту түшүр» — деп айтып,  
Төбөсү бийик чон чатыр  
Таналтарын тарттырып,  
Жез бурама казыкты  
Жерге мыкты кактырып,  
Кемегесин ойдуруп,  
Кер байталды сойдуруп,  
Аттардын баарын кермеге,  
Аркы-терки астырып,  
Көмкөрүлүү казанын  
Кемегеге астырып,  
Кайкаң сары белесте  
Кабыландай комдонуп,  
Кара кулак жондонуп,  
Кайғыраган эр Семен,  
«Ушул жерде болом» деп,  
Кайрылып түштү, «коном» деп.

Муну мындай таштайлык,  
Айчүрөктүн жайынан  
Айланып кабар баштайлык.





## АЙЧҮРӨКТҮН ТҰШУ

A

Йчүрөктүн Ак сарай —  
Ардемеге чақ сарай,  
Бейбак өзү салдырган,  
Бекемдиги бир далай.  
Кыйла жерден көрүнгөн,  
Занғыраган чоң сарай.  
Кардай аппак сарайдын  
Каалгасы сом қалай.  
Ак сарайдын баарысын  
Алтын менен қырдаган,  
«Құғум болуп калат» деп,  
Күмүш менен сырдаган.  
Айнегинин алқагын  
Атилес менен чырмаган,  
Эки киши сүйлесе,  
Озүнөн өзү ырдаган,  
Бул сарайдын ичинде  
Өнөрү жок қылбаган.  
Көргөндү айран калтырып,  
Гүл сүретүн салдырып,

Чагылышы сарайдын  
Күйгүзгөндөй жандырып,  
Босогонун боюна  
Аябай алтын чойдурган,  
Адам карап турғандай,  
Арстан жасап койдурган,  
Дарбазанын оозуна  
Көөхар таштан ойдурган  
Көргөндөр айран калгандай,  
Кек жолборс жасап койдурган  
Кереметтүү сарайга  
Таң агарып атканда,  
Тараза жылдыз батканда,  
Адырдын жели зыркырап,  
Алыстан кулун чуркурап,  
Асмандағы жылдыздар  
Кезек менен дыркырап,  
Камыштын башы куудурәп,  
Кара кыяқ, калың чөп,  
Ойку-кайкы шуудурап,

Торгой, чымчык чырылдап,  
Тараза жылдыз кыбындал,  
Теректин башы дырылдап,  
Тентек сүсүсү күрүлдөп, )  
Курт-кумурска кыбырап,  
Бешикте балдар тыбырап,  
Түн катып учкан канаттуу  
Туюкту көздөй зымырап,  
Азан маалы болгондо,  
Акундун кызы Айчүрөк  
Акыл жеткис түш көрөт,  
Таң каларлык иш көрөт.

Эртөн менен турганда,  
Эринбей жүзүн жууганда.  
Таманы жерге такылдап,  
Кемекөйү какылдап,  
Саамайы тоту жүнүндөй,  
Дабышы булбул үнүндөй,  
Акун кандын Чүрөгү  
Ак тамагы кылактап,  
Басып келип булактап,  
Улуусуна кеп айтат,  
«Эжекелер!»—деп айтат,  
Кичүүсүнө кеп айтат.  
«Синдилерим!»—деп айтат.  
«Таң алдында түш көрдүм,  
Таң каларлык иш көрдүм.  
Чырагы күйүп жалына,  
Байланды буудан мамыма.  
Тартынбай жерди жемирди.  
Байлоодо туруп семирди.  
Чапчышы жерди термелгти,  
Чайпалгансып көл кетти,  
Чарк айланып гөр кетти.  
Бул эмине получу?  
Бул түшүмдү жоручу!  
Майыштырып шагына,  
Бүлбул конду талыма,  
Сайраса, боюм эриди.  
Санааны санаам жериди.  
Ал эмине получу?  
Ал түшүмдү жоручу!

Буудайык конду туурумá,  
Талпынбай күндү бүркөдү,  
Асманды карап шаңыса,  
Айдын көзүн чүмкөдү.  
Бул эмине получу?,  
Бул түшүмдү жоручу!  
Оозу кандуу кабылан,  
Калаанын оозун торгоду,  
Карши барып бир адам,  
Кабар алар болбоду.  
Бул эмине получу?  
Бул түшүмдү жоручу!  
Атырылган ак жолборс  
Калаанын ичин жойлоду,  
Карс этип иттер койбоду.  
Канкылдашып далай ит.  
Капшыттарга сойлоду.  
Бул эмине получу?  
Бул түшүмдү жоручу!  
Он төрт бөрү качырып,  
Калың койду кантады.  
Кайра качып бөрүдөн,  
Карс этип иттер каппады.  
Бул эмине получу?  
Бул түшүмдү жоручу!  
Ажыдаарды мен көрдүм,  
Кайраттанып чыкканды,  
Кара тоого тенелди,  
Каарланып киргенде,  
Кандуу суулар бөгөлдү.  
Жанаша турган эки тоо  
Бир-бирине жөлөндү.  
Жаткан жери быркырап,  
Ышкырыгы зыркырап,  
Оозунан оргуп көрүндү.  
Кызыл жалын шыркырап,  
Жойлогон жери коо болду,  
Топурак чыгып тоо болду.  
Айбатына чыдабай,  
Аска тоолор быркырап,  
Ала салып көчүшту,  
Айбатына чыдабай,  
Аккан суулар бурулун

Алыс жайнап кетишти.  
Жүргөнүң чыдабай,  
Жүзүм, алма күбүлдү.  
Каршылашкан калың жоо  
Кара жандан түңүлдү.  
Бул эмине получу?  
Бул түшүмдү жоручу!».

Акундуң кызы Айчүрөк  
Ақырын басып аяндал,  
Көргөн түшүн баяндап,  
Айтып болгон кезинде,  
Отуз келин, отуз кыз,  
Ойротто жок Қалыйман,  
Қыркы келин, қыркы кыз,  
Қылымда жок Қалыйман  
Эки колу боорунда.  
Эрке Чүрөк доорунда,  
Ийни салык, мойну кез,  
Издеп тапкыс кара көз  
Ийиле түшүп кеп айтат:  
«Эжеке Чүрөк!»—деп айтат,  
Андоосунуп кеп айтып,  
«Апике Чүрөк!»—деп айтат.  
«Мен жооруймун түшүндү,  
Ондосун кудай ишиңди!  
Келтириптир алдына  
Ашык болгон кишиңди!  
Байланса буудан мамына,  
Тартынбай жерди көмирсе,  
Байлоодо туруп семирсе.  
Чапчышы жерди төрметип,  
Чаң түшүруп әлирсе,  
Булчуну бука мойнундай;  
Тайбуурул келе турганы,  
Мунун несин айтасың?!

Булбул консо багына,  
Сайраса, боюң эрисе,  
Булбул өндүү мундуу сөз,  
Келер күнү ушу кез.  
Эр Манастын кулууну,  
Жөздекем көлө тургашы.

Мунун несин айтасың?!

Буудайык консо тууруна,  
Талпынбай күндү бүркөсө,  
Асманды көздөй шашыса,  
Айдын бетин чүмкөсө,  
Акшумкар сизде турбайбы,  
Анын несин айтасың?

Оозу кандуу кабылан  
Калаанын оозун торгосо,  
Канчоро келе турганы,  
Мунун несин айтасың?

Атырылса ак жолборс,  
Қанкылдашып далай ит  
Калшыттарга сойлосо,  
Қырк чоронун сарасы,  
Алмамбет эрдин баласы,  
Жайдары жаздын күнүндөй,  
Күлгөнү булбул үнүндөй,  
Күлчоро келе турганы,  
Мунун несин айтасың?

Он төрт берүү качырып,  
Калың койду качырса,  
Карс этип иттер калласа,  
Онт төрт буудан келери,  
Чындан тенир берери.  
Тулпарларын туйлатып,  
Баатыр жездем Семетей  
Чынкожону женери.  
Берүдөн буудан кем бекен,  
Башка буудан жездемин  
Бууданына тен бекен?

Мунун несин айтасың?

Ажыдаар сен көрсүң,  
Ала тоого тен көрсөң,  
Аккан суулар бөгөлсө,  
Ала-Тоого тенелсө.  
Асыл төрөң жездекем  
Адам өлчөөр шер бекен,  
Ат салышкан душманга  
Ажыдаардан кем бекен?

Толтой менен Чынкожо  
Жүгүнбөй турган эр бекен?

Мунун несин айтасың?

Жойлогон жери коо болсо,  
Топурак учуп тоо болсо,  
Арбашына чыдабай,  
Ала-Тоолор куласа,  
Айбатына чыдабай,  
Ағын-дайра чайпалса,  
Жүргөнүнө чыдабай,  
Жұзұм, алма күбүлсө,  
Қаршылашкан душманы  
Кара жандан түңүлсө,  
Манастын уулу — жездекем  
Камал жаткан жоолорду  
Кармаш менен алары.  
Чынкоjo менен Толтайду  
Чабуусунан жарапы.  
Акундун кызы Айчүрөк  
Жұзұмдәй болуп мөлтүрөп,  
Алдынан тосуп баары.  
Мунун несин айтасың?!

Айланайын эжеке!  
Асмандан күткөн табылды,  
Абийрин анық жабылды.  
Андан көрө түrbастан,  
Алыстай келген жездеме  
Аныктал кылғын камынды?  
Мен уккамын карыдан,  
Узун кулак баарыдан.  
Ак албарстай жездекем  
Темир кандан келгени  
«Тентек чыкты» деп уктум.  
Темир кийген душманын  
Тепсеп чыкты—деп уктум.  
Келе турган жездемдин  
Жолун тосуп баралык!  
Аябастан ар түркүн  
Азық-тұлұқ алалык!  
Арып келген жездемдин  
Астын тосуп калалык!  
Кен Үргөнчтүн боюна  
Даяр кылып салалык!».

Деп, ошентип, айтканда,  
Акундун кызы Айчүрөк

Калыймандан көл угуп,  
Отуз келин, отуз кыз,  
Жоруганын әп угуп,  
«Алда качан каалаган,  
Ашығың келет» деп угуп.  
Сүйүнүп көнүл бөлгөнсүп,  
Семетей жетип келгөнсип,  
Акырын басып шаңданып,  
Семетейдиң көргөнсүп,  
Айткан сөзгө таңданып,  
Бар шайманын камданып,  
Ак чатырды бүктетүп,  
Ак дөнөнгө жүктетүп,  
Кол чатырды колго алып.  
Коногуна жорго алып,  
Түштүгүнө бәз алыш,  
«Түндүгүш керек» деп,  
Сүт бото тайлак—төө алыш,  
Каркыт менен көөкөрдүн  
Жибектен боосун чалдырып,  
Шекер-шербет, шириң аш  
Кол куржунга салдырып,  
Сары алтындаи мейиздин  
Сабактарын тердирип,  
Көөкөргө кымыз алдырып.  
«Күчү жанып калат» деп,  
Кучала туурап салдырып,  
Ак-Кыянын оюона,  
Кен Үргөнчтүн боюна,  
Манастын уулу чунактын  
Келе турган жолуна.  
Кайым ырдап жешишип,  
Селкинчегин тебишип,  
Отуз келин, отуз кыз,  
Ортосунда Чүрөк уз  
Кербең тарткан эмедей;  
Жаркыны күндәй көрүнүп,  
Күтмөк болуп чунакты,  
Жүрүп калды белүнүп...

Муну мындаи таштайлык,  
Кен-Колдон чыккан төрөнүв  
Жайынан қабар баштайлык.



## КҮЛЧОРОНУН ЧАЛГЫНЫ

**Б**

адалдан бугу ышкырып,  
Марчадан кийик бышкырып,  
Бексөдөн элик бакырып,  
Бабырган деген байкуш күш  
Балдарын издең чакырып,  
Бүркүтү бийик шацқылдал,  
Ителги көктөн баркылдал,  
Үкү менен жарганат  
Үңкүрдү көздөй салпылдал,  
Чакчыгайы чакылдал,  
Каргалары какылдал,  
Сай сагызган оштонуп,  
Таш бакасы козголуп,  
Тан атардын сары жел  
Талыккансып токтолуп,  
Тан жаркырап атканда.  
Төрөнүн уулу Семетей  
Төрдөн туруп октолуп,  
Кермедин атты алдырып,

Керүү жерге чалдырып,  
Кара суудан кандырып,  
Кара шибер туланга,  
Кайсандата чалдырып,  
Кылышын кыя байланып,  
Кырга басып айланып,  
Сырнайзасын таянып.  
Сыймыктанып жай алып,  
Ак-Инектин башына  
Көңүлденүп олтурду  
Көмүркөйдөй ташына.  
Аттанып чыккан күндөрүн  
Алда нече санады.  
Чабыты келген бүркүттөй,  
Чарк айлана карады.  
Ургөнчтү туман чалыптыр;  
Тунарыктап калыптыр.  
Ала карга, сағызган  
Айланганы билинбейт.

Каран калган Үргөнчтүн  
Кайсы экени билинбейт.  
Тозон уюп, тоз түшүп,  
Толурак учуп, боз түшүп.  
Мунарыктап калыптыр.  
Ошол кезде чунагын  
Койнуна колун салыптыр,  
Оң бейрөгүн таянып,  
Обдула түшүп жай алып,  
Дүрбүнү сууруп калыптыр.

Дүрбүнүн жайын сурасаң,  
Каныкей азап көргөндө,  
Абыке, Көбөш эки арам  
Манастан калган дүйнөнү  
Камчыга ченеп бөлгөндө,  
Бөтөнчө тууган Каныкей  
«Жоого барса салсын,—деп,—  
Жоо ченемин алсын,—деп,—  
Кайгулуу тууган энеге  
Капа болбой калсын»—деп,—  
Белдемчинин бүгүнө  
Бекем катып калшырган,  
Баралына келгенде,  
Баласына тапшырган.  
Дүрбүнүн ичин карасаң,  
Оттой болуп кызарган,  
Тартып койсо танабын,  
Кулач бою узарган.  
Тегерегин тегиздел,  
Кобул салып чаптырган,  
Алтын менен күмүштү  
Аркы-терки кактырган.  
Алты муунак чоң дүрбү  
Алты бурап жеткирген,  
Алты күндүк жол болсо,  
Алты аркан бою келтирген,  
Алтын ооз, бото көз,  
Айта берсек түгөнгүс,  
Ар жерине кыялдан,  
Асыл таштан орноткон,  
«Айнеги сынып калат» деп,  
Алтын менен чордоткон,

Бой тумардай кабы бар,  
Болоттон кылган сабы бар  
Болжолу жок чоң дүрбү  
Алыстан тартчу табы бар.  
Боосун албай мойнунан,  
Сууруп алып койнунан,  
Кынабына толтуруп,  
Кыя тартып олтуруп,  
Ондоп кармап имерин,  
Ополду көздөй жиберип,  
Тегерегин имерип,  
Тецизди карай жиберип,  
Кара көзгө салды эми,  
Кайкалап карап калды эми...

Каарган туман, калын бак,  
Қароолонгон алма шак,  
Дүмпүйгөн кара калаадан  
Бөлүнүп чыкты бир топ жан,  
Жаш Семетей чунагың  
Тааный албай болду таң.  
Андан бери караса,  
Аккан суунун боюнда,  
Ак-Кыянын оюнда,  
Кызыл-тазыл бөлүнөт,  
Кызыл ала күш баш ээр  
Кыздын аты көрүнөт.  
Муну көрүп Семетей,  
Кыялына чөмүлдү.  
Кыялданып күлгөнү  
Күлчорого көрүндү.

Күлчоро анда кеп айтат:  
«Ой Канчоро,— деп айтат, —  
Азап тарткан эмедей,  
Арсаң этип күлбөгөн,  
Адам сырын билбеген,  
Күйүт тарткан эмедей,  
Күнгүрөнүп күлбөгөн,  
Күйгөнүн адам билбеген,  
Абакем нени билди экен,  
Не себептен күлдү экен?

Жүр төрөмө баралык,  
Сырын сурап алалык!».  
Деп, ошентип, жүгүрүп,  
Жетил келип бүгүлүп,  
Күлчоро туруп кеп айтат:  
«Айланайын абаке,  
Эмне көрдүң?»—деп айтат.

Семетей анда кеп айтат:  
«Ой, чунактар!,—деп айтат,—  
Караган калың калаадан,  
Бер жагында талаадан  
Бөлүнүп чыкты бир топ жан;  
Тааный албай болдум таң.  
Анын берки жагынан  
Кызыл-тазыл көрүндү,  
Кыздын көркү болбосун,  
Көнүлүм буга бөлүндү.  
Тенирсиген дөө бекен,  
Темтейдеген жөө бекен?  
Темир кийген жоо бекен,  
Теминишикен дөө бекен?  
Телегей кийген кыз бекен?  
Жээ болбосо чунактар,  
Тентуш Чүрөк уз бекен?  
Издегени биз бекен?  
Көңүлү бизге түз бекен?  
Кыя гартып карасам,  
Кырка түтүн бөлүнөт,  
Кызыл чатыр көрүнөт.  
Кызыл тердик, күш баш ээр,  
Кыздын аты көрүнөт.  
Агарып чатыр көрүнөт,  
Асмандан түтүн бөлүнөт,  
Абайы көпчүк, ак быштан  
Аргымак аттар көрүнөт.  
Ажыратып биле албай,  
Таң калып көңүл бөлүнөт.  
Калдайып жаткан көлбү дейм,  
Калкынын четин торготуп,  
Каздырып койгон орбу дейм?!  
Же болбосо, түгөнгүр,  
Кайнатып койгон шорбу дейм?!

Айланайын чоролор,  
Ак боз бээни сойдурдум,  
Атыңды уйкаш койдурдум,  
Экөөндү багып төң кылдым,  
Өзүмдөн артык эр кылдым.  
Элге тааныш болсун деп,  
Ат жакшысын миндиридим,  
Алыс жолго жүргүздүм.  
Көөнү сергек болсун деп,  
Тон жакшысын кийгиздим,  
Төп аралап киргиздим.  
Жүрөгү майлуу болсун деп,  
Качкан жоону куудурдум.  
Жалтак болуп калат деп,  
Айтышканды жендирдим.  
Өкүм болуп өссүн деп,  
Колуна бийлик бердиридим.  
Шамдагай болбой калат деп,  
Көкбөрү улак кердиридим.  
Бетине даңкан тийгизбей,  
Беттеген дүшман киргизбей,  
Экөөндү бирдей төң бактым.  
Биринерден бирици  
Кайсы жерде көм бактым?!

Айланайын чоролор,  
Булдуруктап көрүнгөн,  
Бул эмине, билгиле!  
Текөөрлөшөр эр болсо,  
Теминишип киргиле!  
Жолоочу болсо, жолго сал,  
Жортуюлчу болсо, башын ал,  
Бадачы болсо, кабар ал!  
Кайкалаган жоо болсо,  
Кагышастаң кайра сал!  
Карууланып кирелик,  
Кайратын аナン билелик!  
Айланайын чоролор,  
Кимиң барсан аның бар,  
Ар киминдин боюнда  
Адам түткүс алың бар!».

Деп, ошентип, калганда,  
Болом го деп арманда,

Канчоросу кеп айтат:  
«Кабылан абам!—деп айтат.—  
Кайкалаган жоо болсо,  
Качырып кирсем, миндеймин,  
Катын-кызга туш келсем,  
Кантеримди билбеймин.  
Кыйтып айттар кебим жок,  
Кыз-келинге эбим жок!  
Тил алсан, аба, барбайын,  
Кыз-келиндер туш келип,  
Уят болуп калбайын?  
Күйдүргү Күлүс шок эле,  
Сөзүндө сөлтүк жок эле.  
Чукугандай сөз тапкан,  
Чуулдап учкан ок эле.  
Эрдиги менен элдиги  
Бирдей келген эме эле.  
Бул жагынан Канчоро  
Күлүскө качан тек эле?  
Тили чечен, өзү шок,  
Тирүүдөн мындай эме жок!».

Канчоро минтип калганда,  
Күлүс күлүп кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Айланайын абаке,  
Чалгынды өзүм чалайын,  
Чалбай кантип калайын?  
Көрүнүп турган Ургөнчкө  
Көз ачканча барайын!  
Азабым болсо көрөйүн,  
Ажалым жетсе өлөйүн!  
Абыкенин Актелки,—  
Аягы мукур ит телки,  
Ағыны катуу суу келсе,  
Ағыл өлүп калбайын?  
Айкалышкан жоо чыкса,  
Азапка түшүп калбайын?  
Айланайын абаке,  
Буурулду берчи, минейин!  
Буулумду берчи, киейин!  
Алкынып жаткан дайрага  
Аянбастан кирейин!

Тосуп жаткан жоо болсо,  
Ылаачындай тиейин,  
Кабыргасын сөгөйүн,  
Кара каның төгөйүн!  
Баатырын жоюп салайын,  
Башкасын байлап алайын!  
Окшомдуу жеңем Чүрөккө  
Олжо кыла барайын!  
Айланайын абаке,  
Айттар жообун канаке?  
«Аттанам» деп суранган,  
Арстаның чорон мынаке?!.».

Деп, ошентип, калганда,  
«Бербеймин» деп айта албай,  
Берендин көөнүн кайтарбай,  
Буурулду берди «мингин» деп,  
Буулумду берди «кыйгин» деп.  
Кубангандан Күлчоро  
Күлүп тура калганы.  
Күүлөнүп турган баланы  
Семендин көзү чалганы.  
«Күлүсүм бар!»—деп кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Кагылайын Күлүсүм,  
Жаш баладай жарк этип,  
Кубандырат күлүшүн!  
Кудутуп баргын чалгынга,  
Куттуу болсун жүрүшүн!  
Он экиде жашың бар,  
Оёнду женер башың бар.  
Ат арытып миңе элек,  
Ат кадырын биле элек,  
Тон тоздуруп кие элек,  
Тон кадырын биле элек,  
Кыйгактуу найза ала элек,  
Кыйкырып жоого чаба элек,  
Жабдыкты толук биле элек,  
Жайнаган жоого кире элек  
«Жашчылык» деген айбың бар,—  
Жабдыктын баарын толук ал!  
Бурма темир, сом балта,  
Буруп соккон айбалта,

Жоңуна темир кырдаган,  
Жомокчулар ырдаган,  
Жандап кеткен жарасы,  
Жан чыкканча ырбаган,  
Эргип чалкан адамдар,  
Экинчи кайта турбаган,  
Бул да болсун колунда!  
Көмүрүнө чыдабай,  
Көөнө токой жоюлган,  
Көөрүгүнө чыдабай,  
Кек букалар союлган,  
Сугатына чыдабай,  
Көлдүн суусу кургаган,  
Чыңдоосуна чыдабай,  
Чыр усталар кыйраган,  
Сыртына алтын чөгөргөн,  
Жайы-кышы тынбастан,  
Бөлөкбайдын колунан  
Бөлөкчө болуп өгөлгөн,  
Ал бүткөнчө Ажыбай  
Армандал жүрүп өнергөн,  
Атамдан калган Наркескен,  
Ачуусу келсе таш кескен,  
Бул да болсун жанында!  
Ыпилас жерге аспаган,  
Ирмегенин жазбаган,  
Түтүндөн мурун жан кеткен,  
Ажалдан мурун ок кеткен,  
Үйдө турса, малындай,  
Асынып жүрсө, жанындай,  
Атсан, аманат жандын эрмеги,  
Асынсан, айдалынын айнеги,  
Тушакчысы сом темир,  
Тийген жери бир сенир,  
Кароолу адам башындай,  
Огу сайдын ташындай,  
Жаткан койдой алтынды,  
Машаасына тундурган,  
Куржун көзү дарыны,  
Кулагына күйдурган,  
Оозу очогордун боруму,  
Түбү Кытайдын кызыл кырымы,  
Атамдан калган Аккелте,

Айланайын Гүлчоро,  
Бул да болсун далында!  
Алтын менен күмүштү,  
Аркы-терки сулаткан,  
Найза сайса тешпеген,  
Кылыч чапса кеспеген,  
Бараңдын огу майышкан,  
Саадактын огу тайышкан,  
Айбалта чапса кайышкан,  
Отко салса күйбөгөн,  
Тарсылдаган ок тийсе,  
Күнгүрөнүп сүйлөгөн  
Атамдан калган Аголпок,  
Асылым, сага чак олпок,  
Айланайын Гүлчоро,  
Ак билекке чалғынчы,  
Муну кийип алғынчы!  
Сым күмүштей каскагы,  
Кызыл жыгач сыйдасы,  
Учундагы берү тил,  
Ак болоттун кыймасы,  
Чарым менен чалтаган,  
Желим менен эптеген,  
Кыла кызыл жыгачтан  
Кыркып жатып саптаган,  
Он эки түрдүү кырдаган,  
Отуз түрдүү сырдаган,  
Кырынан кооп караса,  
Кызгылтым тартып тунарган,  
Каршысынан караса,  
Караңгы тартып мунарган,  
Сайганы сая кетпейт деп,  
Сары заар менен сугарган,  
Караанын көргөн душмандар  
Качып жүрүп кубарган,  
Он эки кулач Сырнайза,  
Атамдан калган чыр найза,  
Каруулап алғын, чунагым,  
Кармашып калсаң сынагын!..  
Айланайын Күлчоро,  
Буурулдуң жайын айтайын:  
Атасы — тоонун Тобурчак,  
Энеси — чөлдүн Музбурчак;

Бул экөөнөн жараган  
Таза тулпар аргымак.  
Күмдә туулуп, чөлдө өскөн,  
Кулан менен бирге өскөн.  
Алты ай минсе арыбас,  
Алтымыш асый болсо да,  
Азуусун жалап карыбас.  
Кашка тиши кадоодой,  
Кара тили бүлөөдөй,  
Азуулары болоттой,  
Чаткаяты колоттой,  
Жараганы кабыктай,  
Жалдың асты жабыктай,  
Семиргени сүмбөдөй,  
Секиргени бүргөдөй,  
Кен соорусу кетмендей,  
Керилип колуң жеткендей,  
Кебездей болгон көкүлү  
Көзүнө ченеп көрткендей,  
Туягында тура жок,  
Жүрөгүндө кара жок,  
Буура көкүл, жар маңдай,  
Көргөн жан айран калгандай,  
Көкүрөгү тайгандай,  
Азуусун кайта сайгандай,  
Кыйган камыш кулактуу,  
Кыз баладай сыйктуу,  
Өткүр көзү кузгундай,  
Туягынын сокмогу  
Чулу ташты бузгудай,  
Желгени октой атылган,  
Жезкемпир көрүп жактырган,  
«Жеткилең тулпар ушу» деп,  
Жер астында бактырган.  
Бугудай мойнун бураган,  
Бута бою жар келсе,  
Бутун салбай чураган,  
Мурунку жылы күзүнде  
Буттап алтын зар беринп,  
Букардын каны сураган.  
Сураганга бербеген,  
Бермек түгүл үстүнө  
Белгисиз адам минбеген.

Тамандан учкан таштары,  
Салмоор менен ургандай,  
Бура тартып турганы,  
Ургөнчтүн суусун бургандай,  
Үюлдай болгон чокусу  
Чоюндан куйган кумгандай,  
Жанбашынын кошкону  
Он эки карыш казанды  
Асып койсон, тургандай,  
Чакмак эти чарадай,  
Соли этиеген жүрөгү  
Уктап жаткан баладай,  
Көчүк эти көнөктөй,  
Көмөкөйү челектей,  
Жибектей болгон сыйда жал  
Жүгүргөндө желектей,  
Бакайдагы тарамыш  
Баатырдагы билектей,  
Жанаша казган ороодой,  
Эки көздүн чарасы,  
Кербендер чубап өткөндөй  
Чаткаяктын арасы,  
Кара бели капкандай,  
Качан болсо, түгөнгүр,  
Качырып бара жаткандай,  
Таноосуна бир бала,  
Тайрандаап ойноп жаткандай.  
Аярлар көрүп Буурулду,  
«Түгүндө белги бар» деген.  
«Учу кара, түбү аппак,  
Кыйык жалда — кал» деген,  
«Качырганын куткарбас  
Касиеттүү мал» деген.  
Караңгыда калт этпес,  
Башка чапса жалт этпес,  
Малдан башка жараган,  
Машаалап аткан ок жетпес,  
Куран моюн, кулжа сан,  
Сом туягы казандай,  
Дүбүртүн уккан тулпарлар  
Туруп калчу басалбай,  
Сопол куйрук, сом туяк,  
Сонун құлұқ Буурул ат!

Кой бербесен тизгинди,  
Кош колтугун суурулат.  
Токтото албай куу чунак,  
Заманаң минтип туурулат!  
Элендеген түгөнгүр,  
Өөдө жүрсөн бекем жүр,  
Ылдый жүрсөн секин жүр!  
Эсинден эгер чыгарба  
Эр Манастын арбагын!  
Чалғынчы болсо тартынба,  
Качыrbай баарын кармагын,  
Калдайып жаткан кол болсо,  
Качырып жалгыз барбагын!  
Как талаада абаны  
Ажыратып Буурулдан  
Мусапыр кылып салбагын!».

Деп, ошентип, эр Семен  
Буурулду берип колуна,  
Күлүстү салды жолуна.  
Астындагы Буурул ат —  
Айбандын чону конкюоп,  
Үстүндөгү Күлчоро  
Адамдын чону зонкюоп,  
Абасы менен коштошуп,  
Жөнөп кетти белүнүп,  
Чон Ополдой көрүнүп...

Тайбуурулу шартылдал,  
Жоо-жарагы жаркылдал,  
Ок жыландаи толгонуп,  
Бура тарта бергенде,  
Бута атым жерге октолуп,  
Көрүнсө аран көрүнүп,  
Көрүнбесө, Тайбуурул  
Закым болуп белүнүп,  
Таноосунан буу чыгып,  
Кыл куйруктан чуу чыгып,  
Учкан күштай Буурулдум  
Колтугунан суу чыгып.  
Эки жагын каранып,  
Койго тийген берүдэй,  
Оозу-мурдуң жаланып,

Күүсүнөн шамал жааралып,  
Жал, куйругу таралып,  
Ана-мына дегенче,  
Куюндай болуп диркиреп,  
Бороондой болуп күркүреп,  
Кынарактай белеске  
Күлүс чыгып барды ошол,  
Абай кылып ар жагын,  
Аныктап карап калды ошол,  
Айдай сары талаага  
Мелтиреп көзүн салды ошол  
Ат жыгылар аны жок,  
Айланып учкан чаны жок,  
Батып калар сазы жок,  
Түякка тиер ташы жок,  
Муну көргөн Күлчоро  
Чаппай турган жайы жок!  
Атырылган Буурулдум  
Эрип кетер майы жок.  
«Абакем артык күлүк» дейт,  
Күлүктүгүн билейин,  
Анык тулпар мал болсо,  
Күндө сурал минейин!  
Кайкалап келген жоо болсо,  
Акшумкардай тиейин!», —  
Деп, ойлонуп, Гүлчоро  
Колундагы булдурсун, —  
Чапса кулак тундурсун,  
Алаканы айнектүү,  
Бүлдүргөсү баргектүү,  
Асый өгүз терисин  
Өрүм кылган булдурсун,  
Кунан өгүз терисин  
Өзөк кылган булдурсун,  
Кой башындай коргошун  
Кошо түйгөн булдурсун,  
Конок албас кожону  
Кокуйлаткан булдурсун,  
Каяша кылган катынды  
Кайкалаткан булдурсун,  
Опол тоонун ак-ыргак  
Как кылдырган булдурсун,  
Сыртына көкжал капитатып,

Сап кылдырган булдурсун  
Толгой-толгой имерди,  
Тоодой болгон Бууралду  
Томукка тартып жиберди.

Чапкан жери тулпардын  
Чарадай болуп оюлду;  
Карга, кузгун, сагызган  
Самагандай тоюнду.  
Кара сандан аккан кан  
Кадимкидей төгүлдү.  
Чагарактап ыргыштап,  
Уча турған көрүндү.  
Кандын жытын шимшилеп,  
Бөрү, түлкү жойлоду.  
Аргамжыдай жыландар  
Аркы-терки сойлоду.  
Кара төмөр ооздук  
Көмөкөйдө карсылдайт,  
Болот така, күмүш мык  
Төрт түякта жаркылдайт.  
Көнөчөктөй кебүктөр  
Туш-тушуна шаллыштайдайт.  
Көкүлүн көккө ыргыштап,  
Чарадай болгон түягын  
Кара жерге мылгытап,  
Эти ачыган Тайбуурул  
Эбелектей дыркырайт.  
Жолум үйдөй даңканы,  
Чоронун төбөсүндө зыркырайт.  
Көнөчөктөй таштары,  
Көкту көздөй чыркырайт.  
Таноодон чыккан көк түтүн  
Кол ыштыктай буркурайт,  
Арт жагынан караса,  
Ак кайыптын сүрү бар.  
Үстүндөгү чорону  
Желпинишке жеткенче  
Ала качаар түрү бар.  
Ыргычтаган Тайбуурул  
Каргып барып тик түшөт,  
Казандай болгон таштарга  
Каршы,-терши жик түшөт,

Топурагын тоо кылат,  
Түяк тийген жерлерин  
Эшик эндүү коо кылат.  
Көкүлүн көккө ыргыштап,  
Чарадай болгон түягын  
Кара жерге мылгытап,  
Көрүнгөндө көрүнүп  
Көрүнбөсө Тайбуурул,  
Закым болуп белүнүп,  
Качкан аркар буттанып,  
Кундузу күйкүм жыттанып,  
Кызып калган Тайбуурул,  
Кызарып учкан ок болуп,  
Арткы буту тийген жер  
Тутана түшүп токтолуп,  
Жабалактап ширенди,  
Жайнал барып жок болуп,  
Кагылышкан майда таш  
Көктө жүрөт от болуп.  
Күлчоронун жүрөгү  
Чыга жаздал опколуп,  
Ээрge бекем жабышып,  
Эки колу чунактын  
Тизгинине карышып,  
Абакендин Тайбуурул,  
Арпаны жара чайнаган,  
Аркардай көзү жайнаган,  
Аркан бою жар келсе,  
Аткан октой чураган.  
Ак-Инектин белинде,  
Аша коюл адудулап,  
Астындағы Тайбуурул,  
Абайы менен жабуулап,  
Арам өлгөн Тайбуурул,  
Ооздук менен алышып,  
Окоро түйгөн ак тизгин  
Чоронун кош колунда карышып,  
Абакендин Бууралу  
Учкан күш менен жарышып,  
Куюндай ойнол, атылып,  
Күйругун желге сапырып,  
Кулаалы, күйкө, аксары,  
Көтөрүлө бергенче,


Калып жатты басылып.  
Абакендин Тайбуурал  
Араандай оозу ачылат.  
Жолум үйдэй ак көбүк  
Жол боюнда чачылат.  
Төрт туягы тийгея жер  
Ороодой болуп казылат.  
Көкүлүн көккө ыргытып,  
Туягын жерге мылгытып,  
Жолум үйдэй данканы  
Бута атым жерге ыргытып,  
Семетейдин Тайбуурал  
Балакетти салыптыр,  
Он экиде чорону  
Ала качып алыптыр...

Эки көзү алактап,  
Эки буту салактап,

Бүткөн бойдон тер кетип  
Тайбууралдуң боорунан,  
Шыркыраган сел кетип,  
Көргөн эмес Құлчоро  
Өзүн мындай тердетип,  
Чапкан сайын Тайбуурал  
Чарчабаган башынан,  
«Өлүп кетет экен» деп,  
Көргөн жандар жашыган.  
Дүбүртүнөн Буурулдун  
Булактын суусу ташыган,  
Буу тумандап көгөрүп,  
Кошо сызып баратат  
Құлчоронун башынан...

Муну мындай таштайлык,  
Үргөнчтөгү Айчүрөк  
Қабарынан баштайлык.





## УРГӨНЧТӨН ӨТҮҮ

A

лдында Буурул койкоюп,  
Көкжеке бутта чойкоюп,  
Асаба колдо калкылдап,  
Бозкисе жанда шаркылдап,  
Атагы чыккан Аккелте  
Ай далыда жаркылдап,  
Кылышы кында кыңгырап,  
Үстү-башын карасаң,  
Ай тийгендей жаркылдап,  
Алыстан көргөн адам зат  
Айбатынан калтылдап,  
Үнү чыккан Ургөнчке  
Он экиде Күлчоро  
Кирип келди шартылдап.  
  
Мандай жагын караса,  
Отуз келин, отуз кыз,  
Ортосунда Чүрөк уз.

Теректин башын бурушуп,  
Аркы-терки турушуп,  
Селкинчегин тебишип,  
Акийнегин айтышып,  
Бирин-бири женишип,  
Чорону көрүп карашып,  
«Кимиси» деп талашып,  
«Суудан кантип өтөт,—деп,—  
Бизге кантип жетет,—деп,—  
Кече калса, бул чунак  
Ағынды болуп кетет» деп,  
Акундун кызы Айчүрөк  
Око бөркүн оң кийип,  
Он эки түркүн тон кийип,  
Кошо басып Калыйман,  
Кол артканы Буурлкан,  
Жандай баскан Тынымкан,  
Жароокөрсүп сөз айткан

Жарашыктуу Калыйман,  
Жаш-балага таң калып,  
Карап калды жарданып.

Ургөнч деген сүү экен,  
Усту көбүк буу экен,  
Уккан жангә чуу экен.  
Болжолу жок чон Ургөнч  
Болбоз болуп алыптыр,  
Болбой кирип калыптыр.  
Кыпкызыл болуп алыптыр,  
Қыйын кирип калыптыр.  
Устүнөн үйөр жүрүптур,  
Ургөнчтүн жайын сурасан,  
Үч айрылып кириптири.  
Тегерете караса,  
Тенир урган чон суунун  
Киргенинде карал жок,  
Алакандай арал жок.  
Таш ағызып күркүрөп,  
Чон суунун жайын көргөндө,  
Чоронун бою дүркүрөп.  
Ак чалма болуп ылайлап,  
Жаткан экен чон Ургөнч,  
Жанына келген пендеси  
Жакасын кармал қудайлап.  
Төө өргөчтөп көрүнүп,  
Жайтай түшүп төгүлүп,  
Жекендин башы желпилдеп,  
Камыштын башы калкылдал,  
Талдын баары жайпалып,  
Теректин баары тенселип,  
Усту көбүк кир болуп.  
Капчыгай менен бир болуп,  
Ағыны катуу шар ағып,  
Устүнөн үйөр, кар ағып,  
Орто жерин карасан.  
Билектей кара кан ағып,  
Имерилип он ағып,  
Иледен канча чон ағып,  
Тегеренип он ағып,  
Тенизден канча чон ағып,  
Тегирмендей кара таш

Тегеренип калдырттаа,  
Устүндөгү көбүгү  
От жаккандаай жалбырттаа,  
Жаткан экен чон Ургөнч  
Өзүнөн өзү сүйлөнүп.

Карагай кайын короюп,  
Толкундан чыгып балыгы,  
Өлүп жатат тороюй,  
Ар кайсы жерде булактал,  
Сайда жатат сороюп.  
**Жарылып тийген жерине**  
Жар туруштук бере албай,  
Бурулуп тийген жерине,  
Муз туруштук бере албай,  
Чыбырын түлкү жойлобой,  
Толкундал чыккан көбүгү  
Чылбыр салса бойлобой,  
Алыстан келген жолоочу  
Кечемин деп ойлобой,  
Адырын түлкү жойлобой,  
Аралгай жаткан үйөргө  
Найза салса бойлобой,  
Аркы четин карасан,  
Ысык-Көлдөй көлкүлдэйт  
Берки четин карасан,  
Баш айлантып мелтилдейт.

Ургөнчтүн боюн карасан,  
Жайылган төөдөй таштар бар,  
Қара баткак саздар бар,  
Каркылдал учкан каздар бар.  
Бөлөк-бөлөк саздар бар,  
Бөлүнүп учкан каздар бар.  
Тенирсиген чон Ургөнч  
Тениздей болуп ташыптыр,  
Тал башынан ашыптыр.  
Атыла түшүп бөлүнүп,  
Жайтай түшүп төгүлүп,  
Карап турган адамга  
Жан алчудай көрүнүп,  
Күкүк болуп күүлөнүп,  
Күнгүрөнүп сүйлөнүп,

Алда канча түрдөшүп,  
Адам болуп сүйлөшүп,  
Бай карагай, балаты  
Тамыры менен сууруулуп,  
Жардын башы тууруулуп,  
Үйдөй болгон боз чалма  
Камырдай болуп жууруулуп,  
Күкүк болуп күүлөнүп  
Күңгүрөнүп сүйлөнүп,  
Агымы катуу шар ағып,  
Ар жыгачтын баары ағып,  
Арча менен тал ағып,  
Аюу, жолборс, баары ағып,  
Антарылып сал ағып,  
Ак көбүктөп кар ағып,  
Орто жерин карасаң,  
Оргутган кара кан ағып,  
Бурулуп тийген жерлери  
Бут атым жерге шар болуп,  
Барып тийген жерлери  
Үч найза бою жар болуп,  
Киргөн экен чоң Үргөнч  
Кечерге пеңде зар болуп,  
Муну көргөн адамдын  
Кең дүйнөсү тар болуп.

Мөңгүнүн баары бузулуп,  
Мөңкүп сууга кошуулуп,  
Түйлап жаткан туура суу  
Туш-тушунан кошуулуп,  
Бурулуп тийген жерине  
Муз туруштук бергисиз,  
Муну көргөн адам зат  
Буусуна жакын келгисиз.  
Толгонул тийген жерине  
Тоо туруштук бергисиз,  
Кечмек түгүл бул суунун  
Тозуна жакын келгисиз.  
Алакандай арал жок,  
Аркыраган чоң суунун  
Киргенинде карал жок.  
Төөдөй болгон балыктар.  
Токтоно албай буралат.

Калдыраган кара таш  
Камчы салтай куланат.  
Чарпындысын карасаң,  
Чарк айланып чубалат.  
Киргенине чыдабай,  
Ооналактап алыптыр,  
Былтыр аккан жерлери  
Кургак болуп калыптыр.  
Коркконунан бул суудан  
Адырын тулку жойлобойт,  
Акырын аккан жерине  
Аркан салса бойлобойт.  
Муну кечкен адам зат  
Өлбөймүн деп ойлобойт...

Муну көрүп Құлчоро,  
Ақылы кетти алдырап,  
Айланчыктап бул сууга  
Карап туруп жалдырап.  
«Абакемдин жанынан  
Канчородон кырдуусуп,  
Мында келдим тыңдуусуп.  
Ушул суудан кечпесем,  
Карап турган кыздарга  
Уялбай кантип беттешем.  
Суудан коркуп кечпесем,  
Кабарын алып кетпесем,  
Құлчоро болбой еләйүн,  
Туубай туна чөгөйүн!».

Деп, ошентип, куу чунак  
Кыдырып кечүү карабай,  
Кызды көргөн түгөнгүр  
Кылча жанын аябай  
Жардын башын уратып,  
Сууга кирди чуратып.  
Таш ургандай чулл этип,  
Чөгүп кеткен эмедей,  
Суунун үстү шырп этип,  
Карап турган кыздардын  
Жүрөктөрү зырп этип,  
Киргөн жерде жоголуп,  
Сүрдүгө түшүп онолуп.

Анда-санда Буурулдун  
Кулагы чыгат кылт этип,  
Анда-санда чоронун.  
Тебесү чыгат жылт этип.  
Ак болотун дат алып,  
Адис болгон Тайбуурул  
Ағынын көздөй маталып,  
Суу үстүндө ыргыштап,  
Кайып беле Тайбуурул,  
Суу түбүндө чөкпегөн  
Кайык беле Тайбуурул,  
Туура сүзүп ыргыган  
Балык беле Тайбуурул!  
Суунун бети былк этип,  
Текирсиген дайрадан  
Ыргып чыкты кылт этип,  
Болот така, күмүш мык  
Төрт түякта жылт этип...

Суудан чыгып калтылдап,  
Кундуздай жүнуу жылтылдап,  
Шайбырлай түшүп жорголоп,  
Булгаары тердик, көк желдик  
Бурчунан суусу шорголоп,  
Бала жолборс Күлчоро  
Манқаң-манкан бастырып,  
Жолдун четин каздырып,  
Жолум үйдөй көбүкту  
Жол четине чачтырып,  
Кароолчу койгон Кара кыз,  
Сакчы койгон Сары кыз, —  
Экөөнү бирдей шаштырып,  
Шынкылдашқан кыздардын  
Шыбырларын бастырып,  
Жакын кирип келгенде,  
Манձай жарык бото көз,  
Моймолжуган шириң сез,  
Күмүш үндүү, колон чач,  
Кош каркыра, керме каш,  
Акак тиштүү, ай нурдуу,  
Алма моюн, түймө баш,  
Ак кочкордой данкайып,  
Ак маралдай шанкайып,

Акча бети жарк этип,  
Алтындан кылган чоң сөйкө  
Акыректе шарк этип,  
Жылаажындуу дабышы  
Жез комуздай шанк этип,  
Акундум кызы Айчүрөк  
Күлчорого кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Кызыл буурул ат минген,  
Кыл куйругун чарт түйгөк,  
Солкулдаган чыбыксын,  
Көтөрүлүп зоболоң,  
Сонун жолго чыгыпсын.  
Чоочун бала экенсин,  
Қайсы жакка барасын?  
Кайдан келген баласын?  
Козу кара кочкордой  
Токчондогон сен кимсин?  
Эркек кара каргадай  
Чокчондогон сен кимсин?  
Жайынды толук айтпасан,  
Жашындан жайрап каласын».

Анда Чоро кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Сөөгүндө муунун жок,  
Беш манжанда муунун жок,  
Ким экениң билбеймин,  
Айчүрөк дебей ким деймин?  
Менин жайым сурасан,  
Жок качырып элиден,  
Суроо салып келемин.  
Качырганым Акшумкар  
Чүрөк сенден көрөмүн!  
Акшумкардын бутунда  
Ак жибек, алтын боосу бар,  
Жоготкон болсон Шумкарды,  
Алтымыш кыздын доосу бар.  
Билбегенсип кеп айтып,  
«Ким болосун?» деп айтып,  
Керилип сөзду кеч айтып,  
«Өлөсүң!» деп пеш айтып,  
Коркутпа, жеңе, Чорону;

Сенден корккон оцобу?!  
Ар сөздүн башын көрсөтүл,  
Андышкан жоосун көргөнсүп,  
Андыганиң болобу!».

Деп, ошентип, Күлчоро  
Атынын башын имерди  
Калыймандыя мойнуна  
Колун артып жиберди,  
Ийиктей болгон ак эмчек  
Имерилте сермеди.  
Уялгандан Бегимжан  
Унчуга албай тердеди,  
Муну көргөн Айчүрөк  
Ардангандан өлбөдү,  
Өлбөй тириүү калбады.  
«Абийри жок шум чунак!

Кандай курган баласың!  
Кызды көрүп жутунуп,  
Кышаландап каласың!  
Эзелки билиш эмдей,  
Койнуна колду саласын.  
Кол тийбеген эмчегин  
Компоё карман аласың!  
Бул жоругун қойбосон,  
Бир балаага каласың!  
Акылы кыска жаш бала,  
Азапка башың саласын.  
Оозунду желте көптүрүп,  
«Шумкар» деген эмине,  
Таанышлай жатып, «жене»  
деп,

Шоктоносуң тим эле!.  
Аксымданган түгөнгүр,  
Сенин өзүң ким элен?!

Чон атандын өзүн айт,  
Как эле кара көүн айт!  
Жолоочу болсон, жол мына!  
Жортуулчу болсон, мал мына!  
Түткүн болуп түшөсүн  
Айчүрөктүн колуна!  
Кутула турган жайын жок,  
Түшүре турган тор мына!».

Анда Чоро көп айтат,  
«Айчүрөк, жене!» деп айтат,  
Ачусу менен кубанчы  
Аралашып бек айтат:  
«Жерибиз Кен-Кол, кен Талас,  
Атабыз артык шер Манас,  
Калкыбыз атпай көп кыргыз,  
Кыргыз, кыпчак аралаш,  
Ногой деген уруктан  
Жайдары тууган эр Манас.  
Эр Манастын баласы,  
Жетим калып жетилген,  
Ак болоттой кетилген  
Семетейдин иниси —  
Мен, иниси эмей кимиси!  
Атамдын аты—Алмамбет,  
Арстан Манас агасы,  
Ак жолборстай Алмамбет —  
Азиз кандын баласы.  
Эрдигинин чеги жок,  
Кырк чоронун сарасы.  
Аттанып жоого чыкканда,  
Ала-Тоодой карасы.  
Атпай элдин ичинде,  
Айтып турган сөзүмдөн  
Калдыбы, жене, чаласы?!

Сени «жене» дегендин  
Кайсы жерде талаши?  
Акшумкардын артынан,  
Айчүрөк жене дартынан,  
Он төрт күлүк айдатып,  
Жоо жарагын шайллатып,  
Арчатору бууданга  
Аяктай кебез байлатып,  
«Бүгүндөн калбай барам,—деп,—  
Айчүрөк сени алам!»—деп,  
Душманта салып күйүпчү,  
Аташканын Семетей,  
О, жене, келип калды сүйүнчү!».

Деп, ошентип, Күлчоро  
Аттан ыргып бат түшүп,  
Таманы тийген жерине

От ордундай так түшүп  
Аралашкан кезинде,  
Белесте калган эр Семец  
Дүрбүнү кармап имерип,  
Күлүстү көздөй жиберип,  
Қыз экенин билген сон,  
Токтоно албай, түгөнгүр,  
Чилдедеги буурадай,  
Тура калды чиренип,  
«Канчоролоп» чакырып  
«Ат току!» деп бакырып:  
«Акжолтой тууган Құлчоро  
Айчүрөк таап алғанбы,  
Женеси менен биригин,  
Абасын күтүп калғанбы?  
Кереметтүү куу Чүрөк  
Келерим билип алғанбы,  
Эртелең тосуп калғанбы,  
Же болбосо дүрбүнүн  
Көрсөткөнү жалғанбы!  
Айчүрөк болсо, алалы,  
Чынкою менен Толтойду,  
Айланайын Канчоро,  
Уят кылып салалы!  
Акшумкар алып колуман,  
Айчүрөк тоссо жолуман,  
Алдырып койсок Толтойго,  
Мандайымда шоруман  
Эки чором барында,  
Кандай адам талашып,  
Кармайт менин колумдан!».

Деп, ошентип, Семетей  
Тоодой болуп көрүнүп,  
Кызды көргөн түгөнгүр,  
Кыялына чөмүлүп,  
Даңканың көккө бургутуп,  
Актелкини чулгутуп,  
Жинденип жаткан дайрага  
Кирип келди зыргытып.  
Чалмаланган чоң Үргөнч  
Чагарактап калыптыр.  
Мелтиреген мейкинди.

Жалгыз бийлеп алыштыр.  
Карагайдай балыктар  
Суу түбүнө чөгө албай,  
Калдалактап калыптыр.  
  
Муну көрүп Канчоро,  
Минтип айтты токтоло:  
«Айланайын абаке, эй!  
Кабарчы Құлұс канекей?  
«Тайчандар кечет» деп айтқан  
Үргөнчүн, аба, мынакей!  
Жин ургандай бул Чоро—  
Атасы жайчы Құлчоро  
Кол арык кылып Үргөнчтү  
Аттатып кеткен турбайбы!  
Келбесин бүгүн аbam деп,  
Күндү жайлап Үргөнчтү  
Каптатып кеткен турбайбы!  
Келип кызды көргөндө,  
Келе калчу шайтаны.  
Құлчоро сырын билбесе,  
Канчороң минтип айтабы!  
Кагылайын абаке,  
Кечүүнү мықтап чалалык,  
Кечүүдөн кабар алалык,  
Акундун кызы Чүрөккө  
Эртең, эле барапык!  
Айланайын абаке,  
Акылдашып көрөлүк,  
Армансыз болуп көрөлүк!  
Минтип жаткан дайрага  
Кантип кирип өлөлүк!».

Анда Семец кеп айтат:  
«Суу болгон кийим кургачу,  
Судан коркуп турбачы!  
Аттап өтүп жүргөн суу  
Айчүрөктөй ургаачы,  
Жаш бала кечкен дайрадан  
«Кечпеймин» деп качканың—  
Акылышдан шашканын!  
Мундуу адам мунбайбы,  
Дайрадан коркуп кечлесем,

Абаңды күдай урбайбы!  
«Кайдан чыккан баатыр» деп,  
Карабет шылдың кылбайбы!».

Деп, ошентип, Семетей  
Канчорону камалап,  
Он төрт атты сабалап,  
Жардын башын уратып,  
Сууга кирди чуратып.  
Киргөн жерден чоң дайра  
Алып кетти сулатып.  
Думана келсе, турбаган,  
Туруп салам кылбаган,  
Қандар келсе, кайкалас,  
Олтурган жерден жылбаган,  
Кожо келсе, айдаган,  
Колу-буту байлаган,  
Эшенин көрсө, урчу эле,  
Кашкайып қарап турчу эле,  
Кара мұртөс түгөнгүр,  
Кай жерде тобо кылчу эле!  
Ағып бара жатканда,  
Күү менен кошо күүлөнүп,  
Күйүткө түшүп Семетей,  
Өзүнен өзү сүйлөнүп:  
«Астымда Буурул атым жок,  
Арзыымды айттар датым жок,  
Жанымда Күлүс баатыр жок,  
Чүректөн башка дартым жок!  
Калкып сууда баратам,  
Карады болор калкым жок!  
Тилдеген тилди уккандай,  
Чоң дайра сенин салтын жок!  
Телмиртіп мени сүйрөгөн,  
Тилсиз сага паркым жок!  
Ушунтип өтөт турбайбы  
Армандуу кылып дүйнө шок.  
Айдаганым он төрт ат  
Тайбуурулча болбоду!  
Жанымдагы Канчоро  
Күлчорочо болбоду!  
Кан Манастын арбагы  
Качан менин көлдоду?!

Суу атасы Сулайман  
Кана жолдош болгону?!».

Деп, ошентип, Семетей  
Арманда бара жатканда  
Суу атасы Сулайман  
Чылбырдан сүйрөп калды, дейт  
Кан Манастын арбагы  
Колтугунаң алды, дейт.  
Кырк чоронун арбагы  
Сууну бөгөй салды, дейт...  
Қарап турган кыз-келин  
Айчүрөктөн кеп сурайт:  
«Айтчы әжеке,—деп сурайт.—  
«Семетей» деген ушубу?  
Алып келген Буудайык  
Так ушунун күшубу?  
Чынкожо деген кеп экен,  
Чыныгы жездем эр экен!  
Чарк айланып ааламды  
Издегениң әп экен!...».

Деп, ошентип, күлүшүп,  
Семетейди көрүшүп,  
«Айылыбыз бирге консо,— деп,—  
Манастын уулу Семетей  
Алган жарым болсо,—деп,—  
Азгана ойноп-күлсөк,—деп,—  
Моюндашып жүрсөк,—деп,—  
Моокум басып күлсөк,— деп,—  
Таң атканча жүрсөк,—деп,—  
Тамашалап күлсөк» деп,  
Кыздардын баары мелтирең,  
Мас болгондой энтигет.  
Ар кимиси өзүнчө  
Жоруктанат мөлтүрөп.  
Ар кимиси өзүнчө,  
Чыдай албай чайпалып,  
Билип коёт дегенсип,  
Өз бойлорун кайтарып.  
Қарап турган кезинде  
Суудан чыкты жарк этип,

Итеги күштай барк этип.  
 Эки ийиндин мүрүнө  
 Эки киши конгондой,  
 Эки бети жарк этип,  
 Күндөн пайда болгондой,  
 Мандайына караса,  
 Аппак саңдор тынардай,  
 Бүткөн боюн карасаң,  
 Күмүштөн соккон мунардай,  
 Кайраттанып караса,  
 Кара тоону жаргандай,  
 Кармашып келген ажалга  
 Кашкайып каршы баргандай,  
 Жер көтөргөн дөө болсо,  
 Жүрөгүн сууруп алгандай,  
 Ачуусу келсе ааламды  
 Алаканга салгандай.  
 Күнгүрөнүп күүлөнүп,  
 Күлчорого сүйлөнүп  
 Талымсып Семен кеп айтат,  
 Кеп айтканда деп айтат:  
 «Тезек терген кыз болсо,  
 Тенгуш болуп аласың,  
 Куурай терген келингे  
 Курдаш болуп каласың!  
 Курдашын тапкан эмдей,  
 Курган кандай баласың!  
 Чалғынды качан чаласың?  
 Акун кандын шаарына  
 Качан кабар саласың?  
 Жообун качан аласың?  
 Жолдо жүргөн кыздарга  
 Жолдош болуп аласың!  
 Жоболондуу баласың,  
 Көтөрүп койгон жайын жок  
 Кайнатып койгон чайын жок,  
 Кандан уккан дайын жок!  
 Уяты жок баласың,  
 Минтип жүрүп абанды  
 Бир балаага саласың!  
 Бул эмине кылганың,  
 Аттангың, чунак, тезирек,  
 Бул эмине турганың?!».

Анда Чоро кеп айтат,  
 Кеп айтканда деп айтат:  
 «Асылым аба, тура тур,  
 Атындын башын бура тур!  
 Алты шаар Анжыян,  
 Ортосу Кокон, Маргалан,  
 Анжыяндын Сынчыбек,  
 Алыш-бериш кылгандай,  
 Анын журту мында жок!  
 Өлөңүн айтып чаңырган,  
 Өзөндүн баары жаңырган,  
 Өкүм тууган баатыры  
 Өздөрүнөң табылган,  
 Таруусун таштай актаган,  
 Катынын кыздай мактаган,  
 Шайыр мүнөз, жайдары,  
 Қадырынды билгендей  
 Қекчөнүн эли көп казак,  
 Анын калкы мында жок!  
 Намыска бирге чабышкан,  
 Наалыбай кошо барышкан,  
 Қабарың, угуп алыстан,  
 Алдынды тосуп келгендей,  
 Қыргыздын журту мында жок!  
 Издегени—Акшумкар,  
 Энсегени—Айчүрөк,  
 Экөө күтсө жолунду,  
 Қимге кабар саламын,  
 Қимден кабар аламын!  
 Качырган Шумкар колунда,  
 Қадырлуу женем жолунда,  
 Акшумкар таптым, салып кет,  
 Айланайын абаке,  
 Айчүрөк таптым, алып кет!  
 Же болбосо Чүрөктүн  
 Мойнана күнөө чалып кет!..».

Семетей анда кеп айтат,  
 Кеп айтканда деп айтат:  
 «Жыргап жаткан жеримден,  
 Жылас Чүрөк, козгойсүң,  
 Козгогонго жаравша,  
 Кол куушуруп тоспойсүң!..».

Анда Чүрөк кеп айтат  
«Кантээр экен» деп айтат:  
Жолоочу киши жол менен,  
Чоочун киши сый менен,  
Кол куушуруп тоскондой,  
Карал турган каның жок,  
Доомат кылып сүйлөгөн,  
Ким болосун дайның жок!  
Чынокожо аттуу жээним бар,  
Толтой аттуу эрим бар.  
Жолоочуну тоскондой,  
Кандай менин эбим бар!».

Манастын уулу Семетей  
Ачуусу келди арбайып,  
Алдыңкы ээрди калбайып,  
Оозунан түтүн буркурап,  
Көзүнөн жалын шыркырап:  
«Акундун кызы Айчүрөк,  
Акшумкар берчи, кетемин!  
Жолго казан асыпсың,  
Жолоочу жолун тосупсун,  
Керүүгө казан асыпсың,  
Кербенчи жолун тосупсун!  
Тишин буудай болгончо,  
Чачың куудай болгончо,  
Кан атандын төрүндө  
Картайганча күтүпсүң,  
Акшумкар алар сен белен,  
Тамаша кылчун мен белем?!

Калаана бүгүн кирбесем!  
Жээниң менен эриңдин  
Желкесинең тилбесем,  
Жекелеп жоого кирбесем!  
Жердеп турган жеринди,  
Жекеле өзүм билбесем!,  
Акшумкардын артынан,  
Азапка салган дартынан,  
Цалгынга сени жиберип,  
Чамалап жүргөн калкынан  
Кегимди мыктап албасам,  
Кишимсип кантап жер басам!  
Таянганың Чынкожо

Баатырынды кул кылам!  
Айымынды тул кылам!  
Менсинил жүргөн эрлерди  
Талпакча сабап жүн кылам!  
Арманда болуп калбасын,  
Элице барып қабар сал!  
Эрлердин баарын жыйнап ал!  
Тим жаткан жанды тим койбой,  
Тийдин, ээ, Чүрөк жиниме!  
Акшумкарды алдырып,  
Көрбөсөм ушул кордукту,  
Кыла турган зордукту  
Көрсөтөт белем бириңе!  
Күбө болгун, Айчүрөк,  
Күйдүрүп айткан тилиңе!  
Арка кылып таянган  
Эриң келсин урушка,  
Ай ааламды буй кылган.  
Шериң келсин урушка!  
Кара курттай кайнаган  
Элиң келсин урушка!  
Тилгө келсе калдайган,  
Жерин келсин урушка!».

Акундун кызы Айчүрөк  
Анда шашып кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Кең Үргөнчтө жатканда,  
Көл олжого батканда,  
Алтын тактын үстүндө  
Акун кан атам жатканда,  
Калмактан алган олжону  
Камчыга ченеп бөлгөндө,  
Ардактууган атамдын  
Касиетин көргөндө,  
Сенин атак шер Манас  
Алтымыш эки нар алып,  
Ак куржунга зер алып,  
Алтымыш жорго айдатып,  
Башына кебез байлатып  
Бел куда болгон жери бар.  
Кан Манас менен Акундун  
«Куда» дешкен кеби бар.

Алдыңдагы Чүрөктүн  
Алты жаяы болсо да,  
Карый турган эби бар...  
Кан атам Манас өлгөндө,  
Каныкей азап көргөндө,  
Темир кандын шаарына  
Тентип кетип сен калдын,  
Телмирип Чүрөк мен калдым,  
Каймана сөздү чын кылып,  
«Карысын» деп сындырып,  
Кан атандын арбагын  
Кай жерде, төрөм, тындырып!  
Карыганча келбекен  
Кадырлуу төрөм сенденби?  
Арбакты аттап өтө албай,  
Кылчактап алыс кете албай,  
«Жаш төрөм качан келет» деп,  
Карганча күткөн менденби?!  
Эркек болуп, эр болуп,  
Сен келбедин мени издел,  
Арбакты аттап өтөм деп,  
Кыдырып учтум сени издел.  
Мен арбактан кутулдум,  
Сен кутулбай арбактан  
Чабам деп элге жутундуң!  
Арытпастан тулпарды  
Ачуун келип калыптыр,  
Ала койгун Шумкарды!».

Калыйман анда кеп айтат:  
«Ой, жездеке!—деп айтат, --  
Ачуунду мага бериниз,  
Ак чатырга кириңиз!  
Жоо-жаракты чечиниз,  
Арак-шарап ичиңиз...  
Бизден кеткен иш болсо,  
Дениздей жезде, кечиңиз!».

Деп, ошентип, кашкайып,  
Күзгүдөй бети тастайып,

Эңкейип үйгө киргизип,  
Эптуулүгүн билгизип,  
Чайдоостон чайын күйдүрүп,  
Тай байталды сойдуруп,  
Арак менен бозону  
Аркы-терки сундуруп,  
Табакка салып бал коюп,  
Казы кертип, жал коюп,  
Балдызы сунуп, жезде ичиپ,  
Баатырдын уулу чунагын  
Удаасы менен бешти ичиپ,  
Кызымтал болуп кызыды,  
Ачуулантан чунактын  
Тулку бую ысыды.

Ошондо Семен кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Ашуусу бийик тоо аштык,  
Айчүрөк жайын уккандан  
Алтымыш күндөй жол бастык.  
Чырм этип уйку албадык,  
Чер жаза чайга канбадык.  
Күш уйкуну салбадык,  
Азыраак уктап алалык.  
Акун кандын шаарына  
Аттанып анан баралык.  
Менден кеткен иш болсо,  
Кечиргин, Чүрөк, сөзүмдү,  
Аныктап издел таптым го,  
Айнектей кара көзүндү.  
Сөз менен жыгып алдың го  
Качандан берки өчүндү!..». Деп ошентип калганда  
Көрбөгөндөр арманда.

Муну мындај таштайлык,  
Түмөнбай менен Чынкожо  
Чатагынан баштайлык.



## ЧЫНКОЖО МЕНЕН ТОЛТОЙ ҚУТПӨГӨН ҚЫРСЫҚТАР

Түмөнбай Айчүректүн учканын угуп, Чынкожону саалытып, белгилүү мөөнөт сураган болчу. Убадалуу күнү бүткөндө да Түмөнбай Чынкожонун алдына келген жок. Ачуусу келген Чынкожо Түмөнбайга элчи жиберип, «Түмөнбай менен Ажыбай бүгүндөн калбай келсин де! Айчүректүн чын жообун, бүгүндөн калбай берсии де! Бербеймин десе Чүрөктү, Чынкожо менен Толтойду так устүнөн көрсүн!» деп буюрду. Ажыбай менен Түмөнбай Қаманбайды ээрчтип, Чынкожого жооп берүүгө аттанды. Айлакер Түмөнбай жолдо баратып, жолдошторуна карап, акыл салды.

Э

р Түмөнбай кеп салды,  
Кеп салганды бек салды:  
«Каманбай менен Ажыбай,  
Сөзүмдү тыңша!—деп салды,—  
Чынкожо менен Толтойго  
Айчүрөктү бербеймин,  
Семетейдин кордугун,  
Берип коюп көрбөймүн.  
Эр Түмөнбай—баатырмын,  
Эргиштим, көнбеймүн.  
Кандай кордук көрсөм да,  
Ажал жетпей өлбөймүн.  
Чынкожо менен Толтойго  
Өчөшүп калдым беттешил,  
Кара жанды каркытташ,  
Качканым жок чёттешил!  
Төрт ай болду тыныгып,  
Ат семирип дык болду,  
Эр тыныгып нык болду.

Кошуnum даяр чук болду.  
Аянбастан атышам,  
Аңгемеге батышам.  
Ажал жетип күн бүтсө,  
Жерге сулап жатышам.  
Кан Акундун эрлери  
Бүт жыйылып чук болду.  
Жедигер менен нойгуттун  
Жергесин бузар ык болду.  
Мурунку сөздү танбаймын,  
Чынкожо менен Толтойду  
Бүгүн да барып алдаймын.  
«Акундун кызы белен,—деп,—  
Айчүрөктү берем,—деп,—  
Семетейден келгенди  
Нак төбөмдөн көрөм» —деп,  
Түмөнбай салат адатын,  
Алдан алам Каратын.  
Карат колго тийген соң,

Көрүп алғын ошондо  
 Түмәнбайдын санатын.  
 Карапынан айрылса,  
 Сындырамын канатын!  
 Эр Қаманбай, Ажыбай,  
 Менин кылар ишим бул болчу.  
 Төрт ай мөөнөт бүткөн сон,  
 Карапын алдап алмакмын.  
 Айчүрөктү берем деп,  
 Кадыр айтып бармакмын.  
 Карап колго тийген сон,  
 Өз убалы өзүнө,  
 Согушту мыктап салмакмын.  
 Кащканын уулу Қаманбай,  
 Ала байтал Ажыбай,  
 Бул сырымды уккула,  
 Көрүнөөгө чыккыла!  
 Чынко женен Толтойду  
 Жүйө менен жыккыла!  
 Кудай берсе тилекти,  
 Кубандырса жүрөктү,  
 Берекесиз иттерге  
 Бербейлик асыл Чүрөктү!».

Түмәнбай минтип кеп уруп,  
 Уккандары эп угуп;  
 Болжол кылган жерине  
 Салган бойдон келишиги,  
 Келип салам бериши.  
 Чынко женен Толтойго  
 Эр Түмәнбай көрүшту.  
 «Эр Түмәнбай келди,—деп,—  
 Бизге кудай берди,—деп,—  
 Анык көзүм көрдү» — деп,  
 Эр Чынко женен Толтойго  
 Кеп айтканда деп айтты:  
 «Уч ай бүгүн ай еттү,  
 Сары атан жайллоо жай еттү.  
 Сары атан етүп, күз болду,  
 Саналуу айын уч болду.  
 Уч турсун айын төрт болду.  
 Өзөгүмө өрт болду,  
 Айчүрөктү алам деп,

Айткан сезүм шерт болду.  
 Қайнагаң болгон Қаманбай,  
 Қайраттуу баатыр Түмәнбай,  
 Ақылга дыйкан даанышман,  
 Ала байтал Ажыбай,  
 Берсен Чүрөк, «берем» де,  
 Бекер сүйлөп наалыбай!  
 Беш айдан бери жатасың  
 Чынко жону тааныбай.  
 Эр Толтойду эскербей,  
 Эрегишип кеп бербей.  
 Мыктысынып жатасың.  
 Биздин сөздү эп көрбөй.  
 «Алыстан келген куда,—деп,—  
 Куданын жөнү мына,—деп,—  
 Изат кылчу күйөө,—деп,—  
 Күйөө кылчу жүйөө» деп,  
 Союшка берген тайың жок,  
 Изат кылган жайың жок.  
 Бербеймин деп Чүрөктү,  
 Кутула турган шайың жок!  
 Жаңыртып жаңы сез баштал,  
 Бура тартар ыгың жок.  
 Берер болсон чыныңды айт!  
 Ичиндеги сырыңды айт!  
 Бербес болсон Чүрөктү,  
 Эрегишип чырыңды айт!  
 Үргөнчүндөн чыгарбай,  
 Қамап туруп аламын,  
 Кара жандан түңүлтүп,  
 Қанга боёп жеринди,  
 Сабап туруп аламын.  
 Асмандан окту жаадырып,  
 Қабыргана канжарды  
 Кадап туруп аламын!  
 Как жүрөккө найзамды  
 Мадап туруп аламын.  
 Айткын сырың угамын,  
 Эрегишип жыгамын!  
 Каршылык кылсаң Түмәнбай,  
 Казбай жерге тыгамын.  
 Ачуум келсе Түмәнбай,  
 Азыр эле жайлаймын.

Кадыры кеткен кул қылып,  
Кол-бутунду байлаймын!  
Акундуң қызы Чүрөктү  
Алмайынча тынбаймын.  
Айтып койгон шертиими  
Күйөө болчу Толтойго  
Эгерде эки қылбаймын!».

Деп, ошентип, бакырып,  
Айтып сөзүн өткөрүп,  
Айбалтасын көтөрүп,  
Ыргып турду Чынкожо,  
Анык баатыр чын ошо.  
Түлкүнүн уулу Түмөнбай  
Ачуусу келип аянбай,  
Нар кескенин көтөрүп,  
Бу да турду жаяндай.  
Чындал ачуу келгенден  
Тартынбады өлүштөн.  
«Мындан кордук көргөнчө  
Артык болор көрүстөн.  
Қызы талак Чынкожо,  
Бул кайдан чыккан тың кожо!  
Чүрөктү коркуп бергеним,—  
Өлгөн жерим чын ошо!  
Колумдагы Наркескен  
Атандан калган темирби?  
Аландаган аксым кул,  
Же айбалтадан жөцилби?!

Чүрөктү коркуп бергеним,  
Аз күндүк көрөр өмүрбү?  
Сага окшогон албуутту  
Же талкалаарым төгүнбү?!

Жекеге кел Чынкожо,  
Самап калсан өлүмдү!  
Атырылган арам кул,  
Көрсөтөйүн көрүндү!».

Деп, ошентип, Түмөнбай  
Тура калды булкунуп,  
Ач жолборстой аттады,  
Чынкожого жулкунуп.  
Эртиш менен эр Толтой

Чынкожону кармашты,  
Эр Каманбай, Ажыбай,  
Түменбайга жармашты.  
«Адам қылар ишпи!» деп,  
Арачалап алышип,  
Ачуусу таркап калган соң,  
Аңгеме сөзгө барышып,  
Ақылга дыйкан Ажыбай  
Айтып сөзгө кирди ошол,  
Туйгундугун карматып,  
Туюк сөзгө кирди ошол:  
«О, кан күйөө эр Толтой,  
Угуп тургун сөзүмдү,  
Чакырып келип Чынкожо,  
Уят кылды өзүмдү.  
Сүйлөшесүң ким менең,  
Ачып кара көзүндү!

Алдыргансып матаатпай,  
Абыдан жыйчи эсинди!  
Аксымдык қылып Чынкожо  
Адамдын баркын кетирдиц.  
Каргашалуу Чынкожо  
Кандайлыктан эсирди!  
Кудаларын таарынтып,  
Ишке кылды кесирди!  
Кайнагаң болсо Түмөнбай,  
Кашында турса Каманбай,  
Айтып сөзүн өткөрүп,  
Алдында турса Ажыбай,  
Таарынганы тай болсо,  
Самаганы май болсо,  
Тайдын этин жеген соң,  
Чынкожо көөнү жай болсо,  
Тайды союп жеп кетсин!  
Тамакка тойдум деп кетсии!  
Асыл тууган Чүрөктү  
Бербейм деген адам жок,  
Чынкожо менен Толтойдан  
Тескери баскан кадам жок.  
Бекер сүйлөп турганы,  
Бузуп сүйлөп өз ишин,  
Бул эмине қылганы?!

Төрт ай қылган убада

Айын бүттү, эр Толтой,  
 Саратан жайллоо төрт айда  
 Жайын бүттү, эр Толтой.  
 Түмөнбай качан кеп айтты,  
 «Чүрөктү бербейм» деп айтты?  
 Кудаларга катылдың.  
 Каргашага чатылдың.  
 Тамак үчүн таарынып,  
 Жалгыз тайга сатылдың!  
 Тайынды союп жеп алып,  
 «Тамакка тойдум» деп алыш,  
 Жедиргендө, эр Толтой,  
 Жети-Сууга кете гой,  
 Оюн әмес, чын сөзүм,  
 Опол тоого кете гой.  
 Айчүрөктү мен билем,  
 Түмөнбай менен тен билем!  
 Кан Акун аман турганда,  
 Қай жеринен кем билем!  
 Каршылык кылсаң Чынкожо,  
 Кармашып далае көрөмүн!  
 Қабырганды кыйратып,  
 Же колундан өлөмүн.  
 Карындашым Чүрөктү  
 Кордук менен бербеймин.  
 Толтой менен Чынкожо,  
 Силдерден кордук көрбеймүн!  
 Түмөнбай аман турганда  
 Зордугуна көнбөймүн!  
 Ажал күнүм бүтсө да,  
 Чынкожо сенден өлбеймүн.  
 Аксымдык менен алактап,  
 Эрегиш кылсаң женемин,  
 Уйпап-суйлап коюуга  
 Колундан кантып келемин!  
 Берер болсом Чүрөктү,  
 Эрдик менен беремин!  
 Эрегиш кылбай, жараашсан,  
 Элдик менен беремин!  
 Калың айдал, мал алыш,  
 Тендиқ менен беремин.  
 Айткан сөзүм эп көрсөн,  
 Ақылга туура деп көрсөн,

Кан Шыгайдың Чынкожо,  
 Кан кудага катылдың,  
 Аксымдык кылып салам деп,  
 Айылка барып чатылдың.  
 Биздин элдин наркы бар,  
 Билсөн сөздүн паркы бар!  
 Айылка токсон байламак,  
 Атадан калган салты бар.  
 Аナン куда болушса,  
 Жыйылып жүрүп той жесе,  
 Жыгыла турган анты бар.  
 Элтештирил кежирди,  
 Жардам болор калкы бар.  
 Кан Чынкожо, эр Толтой,  
 Карапты баштап токсон ат —  
 Баарын бирдей байлагын!  
 Кайнагандың көңүлүн  
 Как ушунтип жайлагын!  
 Калың кылып той союп,  
 Мойнун кайрып кой союп,  
 Куда болуп курчашып,  
 Кудагыйлар ун чачып,  
 Күйө келип кайындаш,  
 Элге-журтка дайындаш,  
 Сүрүп-сүрүп мал бергин.  
 Сүйрү өркөчтүү нар бергин.  
 Айдал малды көп бергин,  
 Айры өркөчтүү лөк бергин!  
 Каада калың бүткөн соң,  
 Акунга аナン барасың,  
 Чынкожо менен эр Толтой,  
 Аナン Чүрөк аласың.  
 Калындан качсаң Чынкожо,  
 Как талаада каласың!».

Акылга дыйкан Ажыбай  
 Айтып сөздү урду ошол,  
 Суркийгүн чулгутуп,  
 Туура тартып турду ошол.  
 Чынкожо турду «кулдук,— деп,—  
 Бул сөздө жок шумдук,— деп,—  
 Ушул сөзгө сыңдык,—деп,—  
 Айып менин мойнумда,

Жазасын алсак, чындык,—деп,  
Кайнаға болгон Ажыбай  
Кайраттуу баатыр Каманбай,  
Калктын башын кармаган,  
Кадырманым Түмөнбай!  
Айып менден өттү,—дайт,—  
Өтпегөндө нетти, — дайт.—  
Анча-мынча аксым сөз  
Оозуман чыгып кетти,—дайт,  
Азыраак айттым кесир, — деп,—  
Айбымды сурайм, кечир,— деп,—  
Эркелейм деп силерге,  
Эми кирди эсим,—деп,—  
Эрк өзүндө Түмөнбай,  
Эсепсиз калың жейсин, — деп,—  
Токсон эмес, жүз кылам,  
Баарын семиз түз кылам.  
Жарашиктуу баарына  
Жабдууларын киш кылам.  
Көргөн жандын баарына  
Көрүп өткөн түш кылам.  
Каратымды баш кылам,  
Баарын окшош жаш кылам.  
Калың малдан жалтайлап,  
Кантып малды аз кылам.  
Каратты тартуу кылуудан  
Канткенде бүгүн тартынам?».

Деп, ошентип, Чынкожо  
Түмөнбайдын алдына  
Тартып калды Карапын.  
Эр Түмөнбай чебердеп,  
Көрсөтүп өттү адатын:  
«Баатыр Толтой, Чынкожо,  
Айбынарды кечтим,—дайт,—  
Азгын жолдон бэздим,—дайт.  
Каратынды Чынкожо  
Калыңга кошуп аламын.  
«Изат менен алдым» деп,  
Калкка кабар саламын.  
Чын баатырга Чүрөктү  
Бермек болуп келдим, дайм.  
Сый, сыпатын куданын

Көрмөк болуп келдим, дайм.  
Кан Акунга барамын,  
Калың журттун баарына  
Кабарды мыктап саламын.  
Көкүлүнө Карапын  
Аяктай кебез байласын.  
Кан Акундуң алдына  
Калың малды айдасын.  
Эл жыямын үч күнү,  
Элдин баарын чакырып,  
Той беремин жүз күнү».  
Деп, ушунтип, Ажыбай  
Акылынан шашпады.  
Чынкожо менен Толтойду  
Кубандырып таштады...

Муну мындай таштайлык,  
Чынкожо, Толтой күтпөгөн  
Кырсыктарадан баштайлык.  
Тулкүнүн уулу Түмөнбай  
Кылчайып моюн бурбастан,  
Чүрөккө карап турбастан,  
Кенеш кылып Акунга  
Сөз баштады бир баштан:  
«Абаке Акун каныбыз,  
Көкүрөктө жаныбыз,  
Баштан аяк сөзүмдүн  
Баарын угуп алыныз.  
Абаке, сизге эп келсе,  
Жалгыз мага кеп келсе,  
Чынкожо менен Толтойдуң  
Каратын алдап аламын,  
Карат тийсе колума,  
Кайтадан согуш саламын,  
Чынкожо менен Толтойдуң  
Өлбөгөн жерде каламын!  
«Айчүрөкту берем» деп,  
Алмак болдум Карапын.  
Караты колго тийгенде  
Сындырам жоонун канатын!  
Күндөп-түндөп урушуп,  
Басып келген Чынкожо  
Түмөндүн көрөт санатын!

Мени кудай бактына  
Баатыр кылыш жаратты,  
«Айчүрөктү берем» деп.  
Алганым кандай Карапты?  
Карапты колго тийген соң,  
Кылганым кандай санатты?  
Атын алдап алган соң,  
Айдал жолго салмакмын.  
Так ушундай кылбасам,  
Эл менен шорго каламын!  
Абаке, сизге жакласа,  
Мындай ишке жүрбеймүн!  
Жардыгындан башканы  
Жаным барда билбеймин!».

Акун кан анда кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Балам, мунун сөз эмес,  
Пайда болбойт атындан,  
Ат учүн алдап сөз берип,  
Айнысың, балам, акылдан!  
Карындашың Чүрөктүн  
Учканы жума түн болгон,  
Учуп үйдөн кеткени  
Үч ай токсон күн болгон.  
Семетейге баргандыр,  
Аныктап кабар алгандыр.  
Таластан таап сүйлөшүп,  
Санаасы тынчып калгандыр!  
Менин балам Айчүрөк  
Бекерге учуп жүргөн жок,  
Жанымдан учуп кеткенин  
Жалгыз адам билген жок.  
Алдап атын алганын—  
Адам угар кеп эмес.  
Акылың болсо Түмөнбай  
Бул айтканың эп эмес!  
Чын баатырдын адаты,  
Баш күндөн келген санаты,  
Жалган айтып жүрчү эмес,  
Алдап эрдик кылчу эмес.  
Мындайча кылган шум кыял  
Эрлерге макул болчу эмес.

Эрлерде жок бул жорук,  
Мындай баатыр ончу эмес!  
Эр менен эрлер сайышып,  
Найзалары майышып,  
Тыгы болот сыр найза,  
Төшкө тийип тайышып,  
Ат үстүнөн алышып,  
Ыргыта сайып салышып,  
Армандан чыгып калчу эле!  
Анан атын алчу эле!  
Буга күчү келбесе,  
Сайдырып туткун барчу эле.  
Толтой менен Чынкожо,  
Зордугунду көрбөсө,  
Алдатып атын берчү эмес.  
Анык баатыр болушса,  
Айрылышпайт атынан.  
Ал жорукка көнчү эмес.  
Жедигердин Толтойду  
Алдап адам жәнчү эмес.  
Алдаганга ат берсе,  
Чынкожо мында келчү эмес.  
О, Түмөнбай кулунум,  
Укканың азыр чын болсо,  
Жалгызым Чүрөк келиптири.  
Барып сүйлөш, Түмөнбай,  
Каманбайды кашына  
Алып сүйлөш, Түмөнбай.  
Ажыбайды алдына  
Салып сүйлөш, Түмөнбай!  
Жандын баары туюнсун,  
Жарык сүйлөш, Түмөнбай.  
Айчүрөк барса алдыңа,  
Эр Семетей келбесе,  
«Айчүрөкту алам» деп,  
Анык жооп бербесе,  
«Акун кан мени кайным» деп,  
Киши ордуна көрбөсө,  
Манас кылган башында  
Батасынан кутулдук.  
Семетей турсун, эр Манас --  
Атасынан кутулдук!  
Айчүрөккө эп келсе,

Айтканыңды эп көрсө.  
Чынкожо менен жайлашып,  
Убада сөзүн байлашып,  
Толтой менен эптешил,  
Убада сөзүн бектешил,  
Чынкожо Чүрөктү  
Чының менен берсеңчи!  
Бактына келген наシリти  
Мандайындан көрсөңчү!  
Кагылайын Түмөнбай,  
Чүрөктү берип тынсанчы,  
Чынкожо менен Толтойго  
Бирдешип оокат кылсанчы!  
Сактаган мендей болобу,  
Санаана бул сөз толобу?  
Семетей келип бербесем,  
Акун кан анда онобу!  
Алпарып кызды берүүчү,  
Атадаң калган наркым жок,  
Жыйырма жылы кыз сактап,  
Семетейге паркым жок!  
Кан Чынкожо, Толтойго  
Кармаша турган чаркым  
жок!».

Түмөнбай анда кеп айтты,  
Кеп айтканда деп айтты:  
«Айланайың аbam,—дейт,—  
Азыр жакшы чамам,—дейт,—  
Чынкожо менен Толтойдун,  
Айласын өзүм табам,—дейт.  
Өлбей туруп Чүрөктү  
Кантип аба беремин,  
Чынкожодон келгенді  
Так төбөдөн көрөмүн!  
Келбес болсо Семетей,  
Кен дүйнөдө баатыр көп,  
Башкасына беремин.  
Эргиштим эки итке,  
Ажал жетсе, өлөмүн!  
Айчүрөктү бергенге  
Өлгөндөн кийин көнөмүн!..».  
Деп, ошентип, Түмөнбай

Өжөрлөнө кеп салды.  
«Чынкожо менен Толтойго  
Кетпей турган кек калды»—  
—Деп, ошентип, эр Түмөн  
Айласы көп башында,  
Ылдам барып кеп салды  
Айчүрөктүн кашында,  
Қаманбай менен Ажыбай  
Карал турду башында.  
«Айланайын Айчүрөк,  
Башка түштү чон дүмөк!  
Баштан-аяк сөзүмдүн  
Баарын уккун, Айчүрөк.  
Баатыр Толтой, Чынкожо  
Басташып мага келгени,  
Азапты элге бергени,  
Алтай бүгүн атыштым,  
Кызыл канга батыштым.  
Аянбастаң уруштум,  
Күндө майдан кылыштым.  
Алтай бүгүн өткөн сон,  
Убада кылып тыныштым!  
Убада кылып үч айга,  
Сабыр кылып туруштум.  
Чынкожоғо өзүндү,  
Бербес болуп тырыштым!  
Бербегенге койбостон,  
Чынкожо, Толтой болбостон,  
Күн буттү деп кеп салды,  
Кеп салганда бек салды.  
Айланайын Айчүрөк,  
Учканың жума түн болгон,  
Семетейге кеткениң  
Үч ай токсон күн болгон.  
Кабарын угуп Түмөнбай  
Ичинен тынып тим болгон.  
Ызаат кылсаң Манасты,  
Барып көрсөң Таласты,  
Семетей келсе намыска,  
Баар жерил жарашты.  
Толтой менен Чынкожо  
Көпкөндүктөн талашты.  
Айткын, Чүрөк, сырынды,

Жашырбагын чыныңды!  
Семетейге барбасан,  
Анык кабар албасан,  
Сүйүнчүлүү бир сөздү  
Кулагыма салбасан,  
Эр Толтойду эл көрсөн,  
Чынкожону бек көрсөн,  
Чынкожо менен Толтойго  
Чын сөзүндү өткөрсөн,  
Барсан, Толтой—эр мына!  
Жедигер, нойгут эл мына!  
Жалган эмес, анык сөз,  
Ылайыктуу жер мына!  
Барсан баатыр Чынкожо,  
Мактагандай, бай мына!  
Жакканына барасын,  
Жараышктуу жай мына!  
Семетей сени таштаса,  
Чынкожо, Толтой жакласа,  
Өзүн тапкан эр болсо,  
Ылайыктуу жер болсо,  
Акун кан абам карганды,  
Сүйөр эмес чырымды.  
Айткын Чүрөк, сен дагы  
Мен угайын сырыйнды!».

Эр Түмөнбай баатырын,  
Сүйлөп турду Чүрөккө,  
Семетайди жашырып,  
Чүрөк салды дүмөккө.  
Эрке Чүрөк кеп салды,  
Кыжырына чыдабай,  
Кеп салганда жеп салды:  
«Манастын уулу жетимге  
Барганым жок, Түмөнбай,  
Талас жактан кабарды  
Алганым жок. Түмөнбай!  
Уламыштан укмушту  
Укканым жок, Түмөнбай!  
Үйдөн чыгып, бир кадам  
Учканым жок, Түмөнбай!  
Акун кандын үйүнөн  
Чыкканым жок, Түмөнбай!

Айчүрөктү берем деп,  
Убаданды берген сон,  
Акун атам унчукпай  
Макулдука келген сон,  
Барып кабар Таласка  
Салганым жок, Түмөнбай!  
Кандай жерге тапшырсан,  
Арманым жок, Түмөнбай!  
Айтып турган сөзүмдө  
Жалганы жок, Түмөнбай!  
Манастын уулу баатыр деп,  
Семетей менен ишим жок.  
Сенден башка бир тууган,  
Кайрылар тууган кишим жок!  
Уч күн уктап ойгонсон,  
Семетей кирер түшүм жок.  
Кадимден калган адатты,  
Калкка маалым санатты,  
Эр Түмөнбай кан ага,  
Сөзүмдүү жок калаты!  
Бузбадын го Түмөкө  
Мурункунун адатын,  
Калын малга алсанчы,  
Чынкожонун каратын!  
Эби келсе, кыздарды  
Эли бийлеп беруучу,  
Кадимден берки адаты  
Кары бийлеп берүүчү.  
Калайыкка эп келсе,  
Баары бийлеп берүүчү!  
Кан Түмөнбай өзүндөй,  
Каны бийлеп берүүчү.  
Акун кандай карыя  
Ата бийлеп берүүчү!  
Ажыбайдай билимдүү,  
Ага бийлеп берүүчү!  
Мен өндөнгөн кыздары  
Ата менен аганын  
Айтканына көнүүчү.  
Агасы берем деген сон,  
Айдап калын берген сон,  
Азапка тууган кызы чиркин,  
Буйлалаган төө болот,

Баары журтка эп келсе,  
Барбайм десе, кээ болот.  
Чын-чынына келгенде,  
Чыңырган менен кыз байкуш.  
Башына кайдан ээ болот.  
Менин оюм, Түмөнбай,  
Эр Толтойго барбаймын,  
Сизге айып болбосо,  
Чынкожону тандаймын.  
Чынкожого тапшыраң,  
Чыным ушу, танбаймын.  
Агам болсон Түмөнбай,  
Амырындан калбаймын.  
Каратың алыш жатасың,  
Калың малга сатасың.  
Карындашың Чүрөкту  
Бермек болгон окшойсун,  
Канчалык малга сатасың?!».

Деп, ошентип, Айчүрөк  
Түмөнбайга кеп айтты,  
«Берген, койгон ишинди,  
Өзүң билгин!» — деп айтты.  
Айчүрөктүн сөзүнө  
Абыдан күйүп чок болуп,  
«Тумшугу жок Чүрөк!» деп,  
Тура албады Түмөнбай,  
Ок жыландай октолуп.  
«Карындашым Айчүрөк,  
Калкыма салдың көп дүмөк!  
Калжырап айткан сезүндөн,  
Кайнап кетти эт жүрөк!  
Жалгыз Чүрөк сен учүн  
Жаллы тууган эл учүн,  
Төгөмүн деп канымды,  
Аябадым жанымды!  
Айрылбаган баш калбай,  
Алжайбаган каш калбай,  
Абышка өлүп, жаш калбай,  
Уруш кылдым жазганбай.  
Туу түбүндө туруштум,  
Тулпар миниң уруштум.  
Чынкожого Чүрөкту

Бербеймин деп тырыштым.  
Кылган шертим бузулуп,  
Түмөнбай качан жылыштым!  
Карындашым Айчүрөк,  
Касиеттең жылыштың,  
Кан Чынкожо, Толтойго  
Качан барып тыныштың?!  
Карындашым Айчүрөк,  
Жети-Сууга барат деп,  
Эр Семетей баатырга,  
Жетип кабар салат деп,  
Акундуң кызы Чүрөкту  
Атаганы алат деп,  
Чынкожо менен Толтойду,  
Семетей өзү табат деп,  
Ойлоп жүрдүм ичимде,  
Семетейди Айчүрөк,  
Сен көрбөсөң түшүнде.  
Бар экен го Чүрөгүм,  
Кытмырдыгың ичинде!  
Жакын жерден жайланаң,  
Чынкожого байланып,  
Кара түмшук Айчүрөк,  
Каргашага кармалып,  
Алдал жүргөн экенсин!  
Үйдө туруп душманды,  
Жалган жүргөн экенсин!  
Эл-журтунун атагын  
Сендей кыздар булгайбы!  
Намызды саткан уятсыз,  
Арбактар сени урбайбы!  
Үч ай учту дегенде  
Чынкожого барыпсын.  
Чындал бейлиң бузулуп,  
Эриди таал алышын!  
Кан Манастын арбагын,  
Карабет Чүрөк, чаныпсын!  
Акун кандың алкышын  
Алда качан таныпсың!  
Ушунчалык уятка,  
Чүрөк, мени салыпсың!  
Кармашып өлгөн көп элдин  
Убалына калыпсың!

Өзүн тапкан жерине,  
Баатыр Толтой, Чынкожо —  
Бара турган эрине,  
Ач билектен сүйрөтүп,  
Азоо тайдай үйрөтүп,  
Чынкожо менен Толтойго,  
Алып барып берейин!  
Карабет сенден келгенді  
Как төбөмдөн көрөйн!».

Деп, ошентип, Түмөнбай,  
Айкырыкты салды ошол,  
Акундуң кызы Чүрөктү  
Ач билектен алды ошол.  
Ой-боюна койбостон,  
Үйдөн сүйрөп калды ошол.  
Чүрөктү колдон алған соң,  
Түмөнбай сүйрөп калған соң,  
Ачуусу келип аянибай,  
Ааламга бүлүк салған соң,  
Буруулуп Чүрөк жүгүнүп,  
Мунканы түшүп бүгүлүп,  
Айттаймын деп сырымды,  
Күргән жандан түңүлүп,  
Ақылман Чүрөк кеп айтты:  
«Азыр айттар сөзүм бар,  
Сабыр кыл, ага,—деп айтты.—  
Толтойго кабар салғын,— деп,—  
Чынкожо барғын — деп,  
Өзүн айттын, мен уктум,  
Сөзүндөн качан мен чыктым?  
Сенин айткан сөзүндүн  
Жөнүнө карап унчуктум.  
Эрегишипей Толтойго  
Барғын,— дедин, Түмөнбай.  
Эрте барып, жакшы орун  
Алғын,— дедин,— Түмөнбай!  
Чынкожо чын жери,  
Барғын,— дедин,— Түмөнбай.  
Чындал орун эртелең,  
Алғын,— дедин,— Түмөнбай.  
Сенин айткан сөзүндөн  
Кайтканым жок, тил албай,

Жашырам деп бир сөздү,  
Түмөнбай сага ынанбай,  
Бул кордукка туш болдум,  
Не кыларым биле албай.  
Жашырып койгон жазыгым,  
Жалғыз түркүк казыгым.  
Бура салып бир сөздү,  
Бузулду менин басыгым!  
Манастын уулу Семетей  
Күйөөнүз келген, Түмөкө,  
Мунканып күткөн тилемекти  
Кудайым берген, Түмөкө!».

Деп, ошентип, Айчүрөк  
Семетей жаткан сарайга  
Ээрчитип кирип калды дейт.  
Түмөкемдүн жүрөгү,  
Түйүлүп-туйлап алды, дейт.  
Ээрчип келген эки ага  
Семене көздү салды, дейт.  
Керилген тактын үстүндө  
Атилес шайы чон жууркан  
Алдына жая салдырып,  
Башына мамык койдуруп,  
Аголпок тонду жамынып,  
Ар жакты карап болкоюп,  
Манастын уулу көк жалын  
Уктап жаткан солкоюп,  
Баатырдын қөзүн көргөндө,  
Баякы экөө делдейип,  
Карап калды селдейип.  
Аяк жагын байкаса,  
Буттай темир курчанып,  
Кызыл өңүн сур чалып,  
Турган экен эр неме —  
Кара мүртөс Канчоро.  
Анык байкал караса,  
Шакардай көзү кайнаган,  
Чолок чопкут тон кийген,  
Казандай кунлуз бөрк кийген,  
Карап турат Құлчоро  
Баш-аяктан жаш балдар  
Карап турат бакыйып;

Кам санабай душмандан  
Касиеттүү тересү  
Укташ жатат закыйып.  
Буларды көрүп Күлчоро  
Аюу таллак, чоң күрсү  
Алдына жая салды эле,  
«Кел абаке Түмө!» деп,  
Жылмайып карап калды эле.  
Чукуранып Семетей,  
Көзүн ача салды эле.

Сөзгө чечен Ажыбай,  
Амандашып кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Башка келген заманбы?  
Каптала келдик үстүнө  
Кабылан күйөө аманбы?  
Төбөгө келген заманбы,  
Туктамал келдик үстүнө,  
Төре қүйөө, аманбы?  
Кара-Буура Чаткалдан  
Калын журтуң аманбы?  
Үч-Кошкондун бәксөдө  
Пайгамбар сындуу бабабыз  
Бар бекен Бакай абаызы?  
Басып келген эки дөө  
Чынкоҗо менен Толтойго  
Келбей жатат чамабыз...  
Асыл атаң өткөндө;  
Алысны шаарда ёстүрүп  
Айлантып элгө жеткирип,  
Ат жалын тартып мингизген,  
Аргын, ногой журтунду  
Так өзүңө билгизген,  
Кара кан кызы Каныкей  
Асыл энен аманбы?».

Түмөкөң да кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Ушу Чүрөк дартынан  
Жайынкысын болгондо  
Жалдуу байтал минбедик,  
Кышынкысын болгондо

Күйруктуу борук жебедик.  
Жазғы утурум көктөмдө  
Жердин жүзүн ачпадык,  
Ушул Чүрөк дартынан  
Учтап эгин чачпадык!  
Ай сайын алым жөнөтүп,  
Топор боло жаздадык.  
Аттын баарын таптатып  
Кайрат жетсе, күч жетпей,  
Ээликкен эки баатырга  
Копол боло баштадык.  
Айланайын Семетей,  
Аттын баарын шатектеп,  
Кермеге байлап салыпсын,  
Кам санабай Толтойдон  
Кайкалап жатып алыпсын.  
Минтип журүп бу шаардан  
Бейбакты кантап аласың!  
Минте берсөң Семетей,  
Пеши кеткен бул элди  
Бейпайга дагы саласың!  
Толтой оной тоо эмес,  
Чынкоҗо коркок жоо эмес.  
О, Семетей, кулак сал!  
Эки чоро эрмегин,  
Арканда турган колун жок,  
Кандайча минтип келгениң?  
Иш ушундай болгон соң,  
Айласын өзүм табайын,  
Аларга дагы барайын.  
Айчүрөкту берем деп,  
Чынкоҗонун Каратын  
Салык атка алайын.  
Эр Толтойдун Суркөн  
Эки күлүк баш кылып,  
Берендердин күлүгүн  
Бересин деп Чүрөктү,  
Калыцина алайын.  
Жоого минчү атынан  
Ажыратып салайын!».

Анда Семен кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:

«Айланайын Түмөкө,  
Корко бербе дүмөкө.  
Эр Чынкожо беттешсе,  
Урушта жүргөн кол ушул,  
Кан жөткүртүп качкыңды  
Уруп жүргөн чоро ушул.  
Чынкожодон чочусақ;  
Келбес белек кол алып,  
Эчен түркүн мол алып,  
Келе бердик, Түмөкө,  
Эрте күнду кеч кылбай,  
Эки чоро ээрчитип,  
Келе бердим жол алып.  
Аттарын алдап алганды,  
Арсыздыкка жатпайбы!  
Ал өндөнгөн баатырды  
Кудайдын өзү атпайбы.  
Басып келген көөдөккө  
Байкашып эле көрөлүк,  
Азабы болсо, көрөлүк,  
Ажалы келсе, өлөлүк.  
Арбактар бизге жар болсо,  
Ажалга келген әрлердин  
Аты, тонун бөлөлүк».

Деп, ошентип, Семетей  
Кош чоросун ээрчитип,  
Эшикке чыкты элөөрүп,  
Эриккендей делөөрүп.  
Ажыбай менен Түмөнбай  
Арт жагынан чыгарда  
Айчурек тосуп кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Чоролорун чогултуп,  
Кан атам Акун келсин де,  
Келген уулун көрсүн де.  
Досунун уулу жалғызга  
Алкышын эми берсин де!».


Ажыбай менен Түмөнбай  
Экөө бирдей жарышып,

Кан Акунга барышып,  
«Кан ата» деп кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Сүйүнчү, каным, сүйүнчү,  
Душманга болсун күйүнчү!  
Сөөлөттүү кийим кийинчи,  
Алтайдан бери журтуңду  
Каматарын эп экен,  
Келбеттүү сулуу бу кызың  
Күйөр жери эп экен.  
Атасы Манас кудадан  
Артыла тууган неме экен,  
Байкап көрдүк күйөөнү,  
Омоктуу бүткөн неме экен,  
Анча-мынча баатырды  
Бул Семетей балаңыз  
Тенебеген шер экен.  
Эки чоро ээрчитип,  
Эр күйөөнүз келиптири.  
Байкап көрдүк күйөөндү  
Ал күйөөндүн жанында  
Чынкожо, Толтой дегендер  
Анчайин эле эме экен».

Акун кан анда кеп айтат:  
«Айтпадым беле бая зле,  
Тилегим кудай берет» деп.  
Жалпы журттан жалғызым,  
Кайнына быыл келет» деп.  
Кубангандан Акун кан  
Көзүнөн жашын агызып,  
Суу мончоктой куюлтуп,  
Сакалдан ылдый тамызып,  
Күтүп турган Семене  
Атасындай жабышып,  
Кучактап алып кеп айтат:  
«Кулунум жетим,— деп  
— айтат,—  
Амансыңбы, жалғызым?  
Жетпегениң бар болсо,  
Жараткан өзү жабдысын!  
Жолунду кудай жолдосув,

Жолборс атай колдосун!  
Жолукса Толтой оңбосун!  
Ишиңди эгем оңдосун,  
Эрегишкен душманың  
Эгерде эки болбосун!  
Чынкожодай кесепти  
Сүнгән колун сомдосун.  
Кор болбо балам эч качан,  
Кол салғаң душман оңбосун!».

Батасын алып Семетей,  
Узун боюн пас кылып,  
Кызыл өнүн саз кылып,  
Урмат кылып унчукпай,  
Акун кандың алдына  
Семетей турду баш уруп..  
Муну мындај таштайлык,  
Күлчоро менен эр Толтой  
Беттешкендөй баштайлык.





## ҚУЛЧОРОНУН КҮЗӨТҮ, ТОЛТОЙДУН ЖАРАЛАНЫШЫ

Ч

уреккө Семен кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат.  
«Коркуп калган экенсің,  
Көрдүм Чүрөк көзүндү.  
Укмуш кылыш сүйлөйсүн,  
Укпаймын эми сөзүндү.  
Кара каска кыйгачтап,  
Жарабаган чыр баштап,  
Кылба Чүрөк кесирди.  
Чочуй турған мен эмес,  
Чыгарба менин эсимді!  
Менин жүргөн жериме  
Жоон моюн күрсүлдөк,  
Жоон өлкө түрсүлдөк,  
Чынкожо кантип жойлосун!  
Мени менен беттешил,  
Толтою кантип ойносун!  
Толтой менен Чынкожо

Өзүнүн артын ойлосун!  
Баатырынган эки итти  
Бала Күлүс сойбосун!  
Шору каткан чиркинди  
Согум кылыш койбосун!  
Кагылайын Құлчоро,  
Тайбуурулду мине көр,  
Аголлокту кие көр,  
Чынкожо менен Толтойдун  
Кабарын анык биле көр!  
Май-Дөбөнүн белинен,  
Эл ортосу жеринен,  
Чынкожо менен Толтойго  
Түмәнбай кылган чегинен  
Барып жолун чалыш кел,  
Анык кабар алыш кел!  
Чынкожо, Толтой көрүнсө,  
Айдал жолго салыш кел.

Каршылашып кәрмашса,  
Абакендин алдына  
Баштарын кесип алып кел!».

Деп, ошентип, Семетей  
Чорону жумшап салды ошол.  
Эрке Күлүс чунагын,  
Барып тура калды ошол.  
Чын эле болсо, абаке,  
Андай жорук канаке!  
Аябай кызмат кылуучу  
Арстаның Күлүс мынаке!  
Каршы чыкса Чынкожо,  
Калбаймын,— деп,— сактанып,  
Көрүнсө Толтой, соём—деп,  
Абасына мактанип,  
Эрке Күлүс аттанып,  
Жоо-жарагын шайланып,  
Кылышын кыя байланып,  
Абасынан сез угуп,  
Абыдан, көөнү жайланып,  
Тайбуурулду каргытып,  
Ооздон көбүк баргытып,  
Түндө жүрүп Күлчоро,  
Түлкүдөй изин чаргытып,  
Алмамбеттин Күлчоро,  
Айтылуу тууган эр чоро  
Шаардан чыгып шартылдал,  
Асаба колдо калкылдал,  
Май-Дөбөнүн белине,  
Мазар-Талдын түбүнө,  
Чынкожо менен Толтойго,  
Түмөнбай кылган чегине,  
Желдей болгон ат менен  
Жетип барды тим эле.  
Бала жолборс Күлүсүң  
Баламын деп ойлобойт  
Балалыктай жүрүшүн.  
Келди деп ишим онунаи,  
Чынкожо менен Толтойдун  
Чыгам деп кезеп жолунан,  
Чон Ургөнчтүн ою деп,  
Кан-Арыктын бою деп,

Эргишикен ёки эрдин,  
Эми түшөт тою деп,  
Жолдун тоомун кармады,  
Жолуксам деп зарлады.  
Түн ортосу мезгилде  
Уйку басты көшүлтүп,  
Бала чунак Күлүстүн  
Бүткөн буюн ээзилтип,  
Уйку мыктаап келген соң,  
Бышыкпаган чунакты  
Чындалап уйку женген соң,  
«Келер кези өттү,— деп,—  
Отплөгөндө нетти» деп,  
Көңүлүн Күлүс жайлады,  
Буурулду талга байлады.  
Баса түшүп жол карап,  
Бир карабай он карап,  
Акылын уйку алган соң,  
Акыл-эстен танган соң,  
Айбалтасын таянып,  
АЗыраак уктап жай алып,  
Чынкожо, Толтой көрүнсө.  
Калбасмын деп аяшып,  
Кырк күн калган уйкудан,  
Уктады Күлүс тура албай.  
Уйку басып келген соң.  
Бир дем сабыр кыла албай,  
Май-Дөбөнүн белинде,  
Мазар талдын түбүндө  
Айбалтага сүйөнүп,  
Чарчаган арстан өндөнүп,  
Уктап кетти Күлүсүн  
Ырас көрүп бул ишин...

Эми эр Толтойдун кеби бар,  
Кебин айттар эби бар.  
«Жалпы калкым укта,— деп,—  
Эки жакка чыкпа,— деп,—  
Салгар жолго салам,— деп,—  
Чалгынга өзүм барам,— деп,—  
Өзүм барып Ургөнчтүн  
Төрт тарабын чалам,— деп,—  
Душман чыкса жолумдан,

Жалгыз жайлап салам» --- деп,  
Баатыр Толтой шартылдап,  
Бадана кийип жаркылдап,  
Кылыч белде қынгырап,  
Бастырып чыкты зыңгырап.  
Суркоёнун чулгутуп,  
Туягын жерге мылгытып,  
Кашка-Жолдун боюна,  
Кан-Арыктын оюна  
Жетип келген жери ошол.  
Жедигердин эри ошол.  
Суркоёндуң дүбүртүн  
Тайбуурул угуп алыстан,  
Кара башка күн түшө,  
Калбаймын деп жарыштан,  
Тегеренип токтобой,  
Тегин малга окшобой,  
Тик түйүлүп кыйгачтап,  
Айбандан асыл жаныбар  
Алда канча чыр баштап,  
Бугу чылбыр бурмалуу,  
Төнөлүгү куймалуу,  
Чоюп үзүп кетсем деп,  
Кетпегенде нетсем деп,  
Жерди чапчып оюлтуп,  
Кара жерди союлтуп,  
Бугу тери бек чылбыр  
Алда канча чоюлтуп,  
Тегеренип жер чапчып,  
Кош аяктап жаныбар  
Ыргып турган кезинде,  
Мазар-Талды чыдатпай  
Ийин турган кезинде  
Тайбуурулдуң дүбүртүн  
Күлчоро угуп ойгонуп,  
Кандай заман болду деп,  
Ойгонгондо ойлонуп,  
«Мен аттанып келип жекеге,  
Айбалта батып чекеге,  
Уктаймын деп уялбай,  
Өлемүмбү жекеде!».  
Айланып санаа санаса,  
Тайбуурулду караса,

Тик түйүлүп Буурул ат,  
Акыл жеткис тамаша!  
Ичин тартып кошкуруп,  
Тегеренип алыштыр.  
Чапчып жерди союлтуп,  
Ороо кылып салыштыр.  
Бугу тери бек чылбыр  
Үзүлө жаздал калыштыр.  
Чындал Буурул тартканда,  
Чылбырын чоюп узартып,  
Бугудай көзүн кызартып,  
Тегеренип алыштыр.  
Тик түйүлүп калыштыр.  
Муну көрүп Күлчоро:  
«Арам өлгөн Буурул ат,  
Заманаң неден куурулат!  
Эки жакты байкасам,  
Дабыраган дабыш жок,  
Шуудураган камыш жок.  
Чыйык эткенден чычкан жок,  
Чыкылдаган чымчык жок,  
Как эткенден карга жок,  
Карсылдашып чабышкан,  
Уруш менен калба жок!».

Деп, ошентип, чунагын,  
Чечип минди Буурулду.  
Эр болсо да Күлчоро,  
Эчтемени биле албай,  
Заманасы куурулду.  
Атка минип түгөнгүр,  
Арбактанаң, койкоюп,  
Ак үзөнгү күмүштөн  
Эки бутта чойкоюп,  
Бала Күлүс жол карап,  
Бастырып калды койкоюп,  
Тыгы болот Сырнайза  
Оң колунда коркоюп.  
«Кандай жорук болду»—деп,  
Айланып санаа санаса,  
Май-Дөбөнүн белинен  
Бастыра түшүп караса,  
Кашка жолдун оюнда,

Кан-Арыктың боюнда,  
Келе жатыр бир адам.  
Алдында Аксур аты бар,  
Темир сооттун сыртында  
Тепме кара чапандуу,  
Быжыгыр кара сакалдуу,  
Кен көкүрөк жайык төш,  
Келишимдүү өткүр көз  
Келберсиген эр Толтой,—  
Жедигердин эри ошол.  
Суркоёнун самсытып,  
Жетип келген жери ошол.  
Чоңдугу төөнүү карындай,  
Толкуну көлдүн шарындай,  
Бала Күлүс Толтойдун  
Кылышчынын сабындай.

Көрө коюп Күлчоро,  
Боконосу болк этип,  
Тоодой болгон Толтойдон,  
Жаш жүрөгү солк этип,  
Өмүрүнчө Күлчоро  
Көрбөгөн мындай көрүмдү.  
Уйку-соолуу көзүнө  
Укмуштай болуп көрүндү.  
«Качып берсем айып,— деп,—  
Ойрон болгон он колум  
Сынып бүткөн майып,— деп,—  
Акундун кызы Айчүрөк  
Өзү аяр молтолуу  
Учуп жүргөн кайып,— деп,—  
Кереметтүү Айчүрөк  
Качканымды билбейби,  
Бала Күлүс баатыр,— деп,—  
Капия сөзгө илбейби!  
Кан абамдын алдында  
Айбымды айтып бербейби.  
Шыбырлашып күлбөйбү,  
Шылдын кылып жүрбөйбү.  
Канчоро карап турбайбы,  
Каткырып шылдың кылбайбы,  
Апсайган кулдан качканда  
Арбактың баары урбайбы».

Буурул атты алчылап,  
Ондол-солдоп камчылап,  
«Алда кудай, алда,— деп,—  
Атам Манас колдо,— деп,—  
Колдой турган кезин! — деп,—  
Бала Күлүс өзүм,— деп,—  
Жедигердин Толтойдон  
Тартынамын несин»,— деп,  
Бала Күлүс чунагын,  
Манастан ураан чакырып,  
Качырып калды айкырып.

Беттешил Күлүс жетерде,  
Белин бүктөл өтөрде,  
Жедигердин эр Толтой:  
«Семетей келип калган го,  
Кесепетти салган го?  
Кесирленген жанымдан  
Айрылганым арман го?  
Семетей келди көрдүм го,  
Ажал айдал бул жерге  
Жалгыз чыгып келдим го?  
Айласыздан өлдүм го,  
Аманат жанды бердим го?».

Деп, ойлонуп, эр Толтой  
Бура тартып калды ошол,  
Суркоёнго камчы уруп,  
Салгар жолго салды ошол.  
Аркасынан Күлчоро  
Аябай куул алды ошол.  
Тартынбаган чунагын,  
Тайбуурулга камчы уруп,  
Ондол, солдоп каршы уруп,  
Жан аябай барды ошол.  
Найзанын учукылдар,  
Жакын жетил калды ошол!  
«Алтын кемер чети,— деп,—  
Айдалынын бети,— деп,—  
Өлкө-боор тушу,— деп,—  
Өлөр жерин ушу» деп,  
Тартынбай найза салды ошол.  
Ийик саптай кызыл кан

Атып чыгып наизанын  
Түпөгүнө жабылып,  
Жанынан жолборс табылып,  
«Өлдүм!» деп Толтой сабылып,  
Үзөнгүдөн бут тайып,  
Ээрден көчүк кылтайып,  
Эми түшөр кезинде,  
Эр Толтойду жешинде  
(Бала Күлүс чунагыц  
Качырып жеке кире элек,  
Жоо кадырын биле элек,  
Жолго жалгыз жүре элек)  
Ойлонбостон Күлчоро,  
Мүчүй сайып салыптыр,  
Колундагы кош тизгин  
Колдон чыгып калыптыр.  
Алдындагы Буурул ат,  
Тизгинге колун чалыптыр,  
Чылбыры менен оролуп,  
Тоңкочуктап калыптыр.  
Кунан байтал терисин  
Буруп кылган ак тизгин,  
Күдөрү кылып ийлеткен  
Тайбуурулга чак тизгин  
Колдон түшүп кеткенде,  
Тушап салды Буурулду..  
Ат тушалып, өксүтүп,  
Аттай албай торолду.  
Чыйраксыган эр Толтой  
Чычая качып жоголду...

«Камдык кылып салдым»—деп,  
Күлүстүн көзү тунарып,  
Ачуусу келип өзүнө,  
Ант ичкендей кубарып,  
Кайта минди атына,  
Качкан жоонун артына!  
«Кубалап эми жетсем,—деп,—  
Качкын Толтой баатырды  
Капшира сайып өтсөм»—деп,—  
Кармалашып беттешсе,  
Канын төгүп кетсем,—деп,—

Жаным аман түрганда,  
Жардыкты аbam кылганда,  
Сайбаганда нетсем» деп.  
Эр Толтойду караса,  
Ажап-кызык тамаша:  
Чаң созулуп тунарып,  
Жерди басып мунарык,  
Жедигердин эр Толтой  
Чүдөп кетип калыптыр.  
«Чынкожого баргандыр,  
Чындал кабар салгандыр.  
Кантейин эми арман көп,  
Качырып жоону алган көп,  
Качкан жоону сая албай,  
Карал турал калган көп.  
Карангы көрдө эшик жок,  
Шыкааларга тешик жок,  
Качкан жоону куткарған  
Күлчоро менде кешик жок!  
Баатырларга туруш жок,  
Басташпаса уруш жок.  
Качкан жоону куткарған  
Күлчоро менде ырыс жок.  
Жамандыгым-жаштыгым,  
Жалгыздыгым-аздыгым.  
Чолубай наиза салышка  
Жок болуп менин маштыгым,  
Қызыталак Толтойго  
Көрсөтө албай мен калдым  
Өлүмүнүн жаздыгын!  
Эми абама кантап барамын,  
Кандай кабар саламын!  
Тоого чыгып барсамбы?  
Тополоң кылып салсамбы?  
Толтойдун элин тоздуруп,  
Такыр кырып салсамбы?  
Алдым деп жоодон кегимди,  
Абама айтып барсамбы?  
Же чөлгө түшүп барсамбы,  
Чөлгө бүлүк салсамбы,  
Чынкожонун колуна  
Чөл түшүрүп калсамбы?!  
«Душмандан кегим алдым» деп,

Абама айтып барсамбы?  
Же алдындағы Буурулдун  
Кулагын кесип салсамбы.  
«Чапсам жетпей койду» деп,  
Минтип айтып барсамбы?  
Же асынганым Аккелте  
Шыйрагын жулуп алсамбы,  
«Атсам жетпей койду» деп,  
Минтип айтып барсамбы?  
Же колумдагы сыр наиза  
Түпөгүн үзүп алсамбы,  
«Сайсам өтпөй койду» деп,  
Минтип айтып барсамбы?  
Же балдагы алтын ак болот,  
Балдагын жулуп алсамбы,  
«Чапсам өтпей койду» деп,  
Минтип айтып барсамбы?..  
Ал айтканым кеп эмес!  
Жалган сөз мага эп эмес!!  
Бейкут әлди чапканым  
Адамдыктын теги эмес!  
Чынкою учун элинен  
Кек алганым эп эмес!  
Атамдан калган Тайбуурул  
Адам кордоор мал эмес,  
Кыянат кылып, калп айтЫп,  
Кылар ишим ал эмес!  
Күлүктү уят кылган соң,  
Күлчоро анда жан эмес!  
Асылганым Аккелте  
Адам кордоор мүлк эмес.  
Жалган сөз айтыш абама —  
Тамаша-оюн күлкү эмес!  
Колумдагы Сырнайза  
Тарамыш менен канталган,  
Желим менен чапталган,  
Сан кыргызы матаган,  
Ак болоттон тық кылган,  
Тыгын өткүр курч кылган  
Кек жалдан калган Сырнайза  
Адам кордоор жаракпы?  
Кан абамдын алдында  
Кантип айтам калатты!

Атамдан қалган Айбалта  
Тийген жери жай балка,  
Үнгусу болот, учу курч.  
Учуна салган кара курч.  
Жайы-кышы чынаган,  
Мизине албарс улаган,  
Жараасы оор болсун деп,  
Заардан чылап сугарган  
Атамдан калган айбалка  
Адам кордоор жаракпы!  
Мартабалуу адамды  
Баатыр кылып жаратты.  
Абакемдин алдында  
Кантип айтам калатты.  
Акундун кызы Айчүрөк  
Кереметтүү кашка эле,  
Өзү аяр молтолуу,  
Керемети башка эле.  
Жалган айтып барганды,  
Женем чүрөк билбесин,  
«Жалган айтып жатыр» деп,  
Мыкыйында күлбөсүн,  
Шылдың кылып жүрбөсүн!  
Мындан кийин Айчүрөк  
Жалганды бетке сүрбөсүн!  
Шылдың кылган сөзүнөн  
Абакем анык билбесин.  
Шыңкылдаган Айчүрөк  
Сырымды айттар абама,  
Шыбырап айтып угузуп,  
Уят кылар агама.  
Жалган сөз жанды жарытпайт,  
Жакшылык менен карытпайт,  
Жалган сөзүм жаман го,  
Чынымды айтып барам го,  
Кесепеттүү Толтойго  
Келгени ушу чамам деп,  
Эргиши кылсам Толтойдун  
Эртең башын алам,— деп,—  
Эрдигимди көрсөтсөм,  
Ыраазы болор абам» деп,  
Бура тартып калды ошол,  
Бууданды жолго салды ошол.

Абасынын алдына  
Аныгын айтып барды ошол.

Семетей күлүп кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Жарады Кулус жүрүшүн,  
Жакты мага бул ишин.  
Асырап баккан инимсү,—  
Айланайын Күлүсүм,  
Жаза сайган — жаштыгын,  
Балалыгың — мастыгын,  
Кеткенин көрбөй калганаын,—  
Жалгыз барган аздыгын.  
Бүгүн Толтой кутулчуу,  
Кутулганга кутурчуу.  
Эргишикен эки күл  
Эртең колго тутулчуу.  
Жайланып Күлүс уктагын,  
Жанымдан алыс чыкпагын!  
Эргишикен эки итти,  
Эртең келсе, ныктагын!».  
Деп, ошентип, Семетей  
Күлүмсүрөп токтоду,  
Өксүктө калган балага  
Өкүнүч сөзү жок болду.

Эми эр Толтойдун кеби бар,  
Эриклей айтар эби бар.  
Чынкожонун алдына  
Чыңырып Толтой эр барды.  
Толтойдун үнүн уккан соң,  
Дүрбөлөндө эл барды.  
«Эр Семетей келди,— деп,—  
Келгенин көзүм көрдү!» — деп,  
Бакырып Толтой келгенде,  
Баарына кабар бергенде,  
Эч камы жок, эсен-соо  
Уктап жаткан калың жоо  
Жаралантан Толтойдон  
Корко турган кеп угуп,  
«Семетей келди» — деп угуп,  
Абайсыз төшөк салган эл,

Абыдан уктап калган эл  
Дүрбөлөңү күч болуп,  
Чоң тополоц иш болуп,  
Байпагын кийип башына,  
«Бөркүм» деген андан көп,  
«Көргүлүктү бир жолу  
Көрдүм» деген мындан көп.  
Бөркүн кийин бутуна,  
«Өтүк» деген андан көп.  
«Ажал жетил, күн бүтпөй,  
Өлдүк» деген андан көп.  
Семетейдин кордугуни  
Көрө электе бакырып,  
«Көрдүк» деген андан көп.  
«Ажал айдал бул жерге  
Келдик» деген мындан көп.  
«Малды-жанды бир жолу  
Бердик» деген андан көп.  
Тон этегин жамынып,  
«Жакам» деген андан көп.  
Жүрөгү түшүп, тура албай,  
«Жатам» деген мындан көп.  
Ыштан салды кылгандар,  
Ырысы жок ургандар,  
Чочугандан түйүлүп,  
Тикесинең турғандар  
Ыштанына чалынып,  
«Токтой тур!» деп жалынып,  
Эси чыгып кысталып,  
Эки буту тушалып,  
Маң болгондой селдиреп.  
Мандайы менея бир тийип,  
Ченем-чендүү жыгылбай,  
Чекеси шишип күлтүйүп,  
Мурду канап кансырап,  
Эси чыгып алсырап,  
Эки көзү жалдышрап,  
Чочуп жүргөн андан көп.  
Ат-тонунан айрылып,  
Шашып жүргөн мындан көп.  
Кыпжылаңа жүтүрүп,  
Качып жүргөн андан көп.  
Эси кетип эндиреп,

Басып жүргөн андан көп...  
Ошо кезде эр Толтой  
Чынкожого кеп айтты,  
Кеп айтканда деп айтты:  
«Шыгайдын уулу Чынкожо,  
Өлөр жерин чын ошо!..  
Икки, кокуй, далым-ай!  
Чыгып барат жаным-ай!  
Кетелик десем болбайсун,  
Кебимди айтып торгойсун!  
Кара жанды калкалап,  
Кайсы жакта коргойсун!  
Айткан тилди албайсын,  
Зордук кылам деп келип,  
Арам өлдүк кандайсың!  
Кой десем тилим албайсын,  
Комуутта өлдүк кандайсың!  
Айчүрөк албай, апаны ал,  
Эрке кыз албай, эненди ал!  
Манастын уулу Семетей  
Оңой-олтоң эр эмес,  
Катыла турган шер эмес,  
Козголо турган тоо эмес,  
Оңдура турган жоо эмес.  
Айтышкан адам женчү эмес,  
Алышкан адам алчу эмес!  
Ээлигип тийген эрлерди  
Алмайынча калчу эмес!  
Манастын уулу Семетей,  
Колдогонун болсо да,  
Колубуздан келчу эмес!  
Тирүү туруп, Чүрөгүн  
Экөөбүзгө берчү эмес.  
Тилимди алғын, Чынкожо,  
Бир кыз үчүн өлчү эмес!  
Жүр, Чынкожо, кетелик,  
Эрке кыз алып нетелик.  
Элинди аман асырап,  
Ополго эрте жетелик!  
Манаастап ураан салганда,  
Найзаны сунуп калганда,  
Ыраазы болдум Суркоён —  
Алдындагы айбанга.

Найза кирди колумдан,  
Кан куюлду жонумдан,  
Эки бирдей Кан Арык  
Карши келди жолумдан.  
Икки, кокуй, далым-ай!  
Чыгып барат жаным-ай!..  
Айтылуу күлүк Суркоён —  
Малдан чыккан бир бён.  
Эңиши кашкан эликтей,  
Экөөнөн бирдей түйүлдү,  
Түйүлүп аттап еткөн соң,  
Эт жүрөгүм сүйүндү.  
Икки, кокуй, далым-ай!  
Чыгып барат жаным-ай!  
Алдындагы Суркоён  
Бууданынан кутулдум,  
Манастын уулу Семетей  
Кууганынан кутулдум!  
Аттай албай Тайбуурол  
Арыкка келип токтолду,  
Карабадым аркама,  
Дабыш чыкпай жок болду.  
Эсим чыгып канкордон,  
Эт жүрөгүм козголду.  
Икки, кокуй, далым-ай!  
Чыгып барат жаным-ай!  
Омурткамдын ону ооруйт,  
Кош далымын солу ооруйт.  
Кабыргамдын кыркы ооруйт,  
Как далымдын сырты ооруйт!  
Алтын кемер чети ооруйт.  
Ай далымдын бети ооруйт.  
Өлкө-боордун тушу ооруйт,  
Өлөр жерим кошо ооруйт.  
Икки, кокуй, далым-ай,  
Чыгып барат жаным-ай!  
Шыгайдын уулу Чынкожо,  
Айткан сөзүм уктун го?!

Чыйраксынып Чынкожо,  
Тилимди албай чыктың го.  
Семетейдин эрдигин  
Канча жандан уктум го!  
Каршылык кылыш паккорго

Қанына башты тыктың го!  
Икки, кокуй, далым-ай,  
Чыгып барат жаным-ай!  
Айчурөктү албайлы,  
АЗапка башты салбайлы.  
Арстандар менен арбашып,  
Айылды көрбей калбайлы!  
Манастын уулу Семетей  
Тилектен бүткөн эр болчу,  
Тиктеше келген душмандан  
Жецилбей турган шер болчу.  
Жүргүн эми кетелик,  
Эртелеп элге жетелик,  
Экиң кыз тандап алалык,  
Аябай койду соёлук.  
Кетелик, Кожо, кетелик,  
Айчурөк алып нетелик!  
Элди канга бөлөбөй,  
Эртелеп жерге жетелик!  
Икки, кокуй, далым-ай,  
Чыгып барат жаным-ай!».

Курумданып кызыл кан  
Кусуп турат эр Толтой,  
Азыр качып кетүүгө  
Кысып турат эр Толтой.  
Эр Чынкоjo баатырга  
Ушул сөздү урганда,  
Окшуп-окшуп кан кусуп,  
Чыдай албай турганда,  
Эр Чынкоjo кеп айтты,  
Кеп айтканда деп айтты:  
«Аста, досум, азбагын,  
Акылындаг шашпагын!  
Бала-чака коркпосун,  
Бакырыкты таштагын!  
Менин досум эр Толтой,  
Семетейден качпагын,  
Жаш баладай боздобой,  
Жакшы жорук баштагын!  
Кемпир-чал муну укпасын,  
Кейин чубап чыкласын!

Жамандар муну укпасын,  
Жанындан душман чыкпасын!  
Жетишпеген жетимден  
Чынкоjo кантып ыктасын!  
Душмандар сырды албасын,  
Қанкорго кабар салбасын.  
Сабыр кыл, досум, токтогун,  
Иштин артын соктогун».  
Деп, ошентип, Чынкоjo  
Толтойдун билди чамасын.  
Он колуна шам алып,  
Толтойдун көрдү жарасын.  
Ийик саптай кызыл кан  
Атып турган кези экен,  
Эр Толтойдун жанына  
Батып турган кези экен.  
Тамган каны киймине  
Катып турган кези экен.  
Шыгайдын уулу Чынкоjo  
«Дарысын мунун табам,— деп,—  
Дары менен жакшылап,  
Досумду өзүм багам» деп,  
Табыптарын жыйдышып,  
Акимдерин алдырып,  
Найза тийген жерине  
Кытайдын кызыл дарысын  
Аябастан салдырып,  
Тоодой болгон Толтойду  
Акыл-эстен тандырып,  
Аккан канын токтотуп,  
Аябай жууду окшотуп.  
Таза кылып жуудуруп,  
Дарайы менен буудуруп,  
Кытайдын кара дарысын  
Кырып алган сарыдан,  
Ажалсыз жанга бир себеп,  
Кыла турган дары деп,  
Сепкен жери өң тартып,  
Сергил Толтой жөп тартып,  
Найза тийген чеги жок,  
Кан куюлган шеги жок,  
Онтоп жаткан Толтойдо  
Ооруйт деген кеби жок.

Табылтары Толтойду,  
Таза кылып салган соң,  
Жарасында дайны жок  
Таза болуп калган соң,  
Эр Чынкожо кеп айтты,  
Кеп айтканда деп айтты:  
«Менин досум эр Толтой,  
Сөзүмдү уккун,— деп айтты.—  
Сени сайгান эр Толтой,  
Семетей эмес, Күлчоро —  
Алмамбеттин баласы!  
Катыклаган чоронун  
Ошондой болот чамасы.  
Он экиде жашы бар  
Күлчоро сени сайыптыр,  
Сайганда найза тайыптыр.  
Жаш балага сайдырып,  
Качканың, досум, айыптыр!  
Чыдай албай баладан,  
Чычая качып калыпсың!  
Чыйраксынган эр Толтой,  
Салагар жолго салыпсың.  
Ошо кара тумшук, куу түяк  
Качырып жоого кире элек,  
Жоболондуу Күлчоро  
Жоо кадырын биле элек.  
Мурун найза сала элек,  
Каруулап найза ала элек,  
Машыга элек жаш бала,  
Бастыга элек мас бала,  
Жаш балага сайдырып,  
Кылдың го, досум, маскара!  
Кошколдор найза салыптыр,  
Колунан тизгин тайыптыр,  
Эки колун тизгинге  
Тайбуурул чалып алыштыр.  
Тизгин тушап Буурулдуу  
Жүгүрө албай калыптыр.  
Жаш балага сайдырып,  
Сени кудай алыштыр!  
Атынды досум мактаба,  
Айтып сөзүк какшаба!  
«Семетей сайып салды» деп,


Өзүндү досум актаба!  
Айтылуу кулук Буурул ат  
Жетпей калчу мал эмес,  
Семетей сени сайганда,  
Сойбой кетчу жан эмес.  
Сайдырган кишин — Күлчоро,  
Семетей андай болчу эмес!  
Найзасы тийген ончу эмес.  
Семетей сени сайганда  
Өлтүрбөй ти्रүү койчу эмес.  
Жаш балага сайдырып,  
Шашып келдиң, эр Толтой,  
Суркоёнум күлүк деп,  
Качып келдиң, эр Толтой.  
Семетей келип калды деп,  
Қабар бердин, эр Толтой.  
Семетейдин келгенин  
Кайдан билдин, эр Толтой?!

Бармак басым жарага,  
Баатыр Толтой, шашасың!  
Бала чоро чунактан  
Мынчалык несин качасың!  
Калктын баарын коркутуп,  
Карап кылып таштадын,  
Кайраттуубуз, эр Толтой,  
Кандай жорук баштадын!  
«Семетей келди көрдүм,— деп,—  
Жедигер, нойгут елдүң» деп,  
Бул айтканың эп эмес!  
Адам угар кеп эмес!  
Семетейден коркуучу  
Эр Чынкожо мен эмес!  
Семетей менден эр эмес,  
Эр турсун мага тен эмес!  
Шыгайдын уулу Чынкожо  
Семетей менен эл эмес!  
Жедигердин эр Толтой,  
Кетсен, досум, кете кой!  
Оюн эмес, чын сөзүм,  
Опол тоого жете кой!  
Анты, шертиң ала кой,  
Чын шертиңден тана кой!  
Үюлбасаң, эр Толтой,

Убада сөзүн тана кой!  
Жедигерин көчүрүп  
Улуу тоого бара кой!  
Корксон, Толтой, жүрө кой,  
Аксак сары мине кой!  
Манастын ўулу жетимден  
Мен коркпоймун, эр Толтой.  
Семетей менен көрүшөм,  
Ажалым жетсе, өлүшөм.  
Аябастан атышам,  
Кызыл канга батышам!  
Кара жан өлбөй турганда,  
Качып тайбайм шертимден,

Манастын уулу Семетей  
Баатыр эмес эч кимден!  
Качантан берки кек үчүн  
Азапка башын саламын.  
Сен албасан жерге кир,  
Чүрөктү өзүм аламын».  
Деп, ошентип, Чынкожо  
Көрсөтмөк болду дүмөктү,  
Салмак болду бүлүктү.

Муну мындай таштайлык  
Эргишкаң эрлердин  
Кармашынаң баштайлык





## ЧЫНКОЖО, ТОЛТОЙДУН ЖЕҢИЛИШИ

Ч

ынкожо, Толтой аттанды  
Аз гана эмес, мол менен,  
Алда канча кол менен.  
Алтын айчык туу менен,  
Айгайлаган чуу менен,  
Сап-сап болуп бөлүнүп,  
Жандан сүрдүү көрүнүп.  
Атармандар бөлүнүп,  
Алдына түштүү атмакка,  
Ажал жетип окко учуп,  
Жерге сулап жатмакка,  
Найзакерлер саймакка,  
Жан аябай бармакка,  
Кан Акундун элинен  
Калың олжо алмакка.  
Найзакерлер кылкылдал,  
Жан аябай шылкылдал,  
Желпилдетип желекти,  
Жетип олжо алсак деп,

Ойлобойт андан бөлектүү.  
Баатырлары баш кошуп,  
Сап-сап болуп жөнөштү.  
Кылчайыл карап койгонун  
Кыя чаап таштады.  
Кыжылдаган калың жоо  
Кырсыгынан качлады.  
Коркконунан айдакка  
Көнүп жүргөн андан көп,  
«Жоо кайда?» деп сүйүнүп,  
Өлүп жүргөн андан көп.  
«Бир кыз үчүн өлдүк» деп,  
Кейип жүргөн андан көп.  
Олжо аlam деп журөгүн  
Өйүп жүргөн андан көп.  
«Ушундайбы, чынбы?» деп,  
Кейип жүргөн андан көп.  
Калааны камап калкылдал,  
Жазайыл огу жаркылдал,

Баатыр Толтой, Чынкожо  
Басылбастан барылдал,  
Замбирек атып, тол коюп,  
Жазайылга от коюп,  
Акундун шаары Үргөнчтү  
Камал калды калкылдал.

Эми Семетейдин кеби бар,  
Эрке Чүрөк койнунда,  
Эминеден кеми бар?  
Кайдан Толтой келсин деп,  
Ойлобой жаткан чени бар.  
Таңга жакын калганда,  
Эр Семетей төшөктөн  
Уктап уйку канганда,  
Чуркураган чуу чыкты,  
Чынкожолоп үн чыкты.  
Айгайлаган чуу чыгат,  
Адамдын үнү көп чыгат.  
Басылбай ураан чакырып,  
«Баатырым Толтой!» деп чыгат.  
Басылбай мылтык тарсылдайт,  
Добулдуң үнү карсылдайт.  
Асмандан учкан жылдыздай,  
Ок асманда жаркылдайт.  
Добулдуң үнүн уккан соң,  
Толтойлоп ураан чыккан соң,  
Кандай кылып сойсом деп,  
Кандай чабуул койсом деп,  
Эр Семетей кел айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Чоролорум, тургула!  
Чочубай кенеш кургула!  
Аябай согуш кылгыла!  
Жоо-жаракты шайллангын,  
Кылычты кыя байлангын!  
Кагылайын чоролор,  
Мезгил эмес, кор болор!  
Чынкожо, Толтой келиптири,  
Чындал кудай бериптири!  
Акундун шаары Үргөнчкө  
Ажала айдал келиптири.  
Ажала жеткен арамдар

Акыры бизден өлөт го,  
Келберсиген дөөлөрдүн  
Кейиншиң көзүм көрет го!  
Арбак урган эки кул  
Артын ойлоп санашпай,  
Алдымга элчи келбеди,  
Акыл-эстен адашпай,  
Калкыма жабыр иш қылды,  
Жайдары жакшы жараашпай,  
Көп жедигер, нойгутту  
Көчүрүп алыш тараашпай.  
Күндөрүн көрүп жүрбедү,  
Найза менен жанаашпай.  
Акылы болсо, Чүрөкту  
Аламын деп талаашпай,  
Талаашса да, ит чиркин,  
Жакшылык менен жараашпай.  
Булардын кылган зордугун,  
Көрүнөө кылган кордугун,  
Көпсүнүп мага келген соң,  
Көрөмүн кантып чондугун!  
Канчоро менен Құлчоро,  
Калкан тиер кезегин!  
Кара жанды аябай,  
Аркан тиер кезегин!  
Баатыр чором бар болсон,  
Пайдаң тиер кезегин!  
Өзү келген душманды  
Өрттөй басчу кезегин!».

Деп, ошентип, Семетей  
Жоо-жарагын асынып,  
Жоону көздөй шашылып,  
Туягынан тулпардын,  
Кемеге болуп казылып,  
Эки чоро, бир төре,  
Он эки катар капкадан,  
Чыга калды шанданып,  
Карап калды калың кол  
Кайратына танданып...

Шыгайдын уулу Чынкожо  
Чындал түүган шер экен,

Бактысы төмөн болбосс,  
Башкача тууган эр экен.  
«Манастын уулу кайда,—деп,—  
Баатырсынган канкордун  
Башын чагып, жайла! — деп,—  
Аттын башын бурбастан,  
Артка качып турбастан,  
Манастын уулун сойгун,— деп,—  
Башка сөздү урбастан,  
Жерге басып койгун!» деп,  
Кылышын алыш колуна,  
Кирип калды Чынкожо  
Кан төгүшөр жолуна.

Жедигер, нойгут кылкылдан,  
Толуп келген кезинде,  
Качырып кирди эр Семен,  
Кайраты мол өзүндө,  
Мылтыкка адис мерген кул,  
Тилеги кабыл келген кул,  
Тиктеп келген жоо менен  
Тик сайышып көнгөн кул  
Карсылатып атышып,  
Кызыл канга батышып,  
Далай адам окко учуп,  
Жерге сулап жатышып,  
Учу болот Сырнайза,  
Как журеккө малышып,  
Кайра тартып алышып,  
Чалкасынан салышып,  
Как жүрөккө малышып,  
Кылыш менен чабышып,  
Кызыл канды ағызып,  
Чочмор менен чабышып,  
Чокудан канды ағызып,  
Орто жерин эр Семен,  
Оюп кетип баратат,  
Эки четин чоролор  
Жоюп кетип баратат.  
Санжап менен сайышып,  
Майдан болду бир баштан,  
Сан жедигер, нойгутту  
Сайып кирди бир баштан.

Тоо таянып турушуп,  
Тосуп-тосуп урушуп,  
Токтобостон үч күнү  
Мыктап майдан кылышып,  
Калың кошуун кылкылдан,  
Качканы жок тырышып,  
Туу түбүндө турушуп,  
Тулпар минип урушуп,  
Чаң созулуп тұнарық,  
Жер көрүнбөй мұнарық,  
Чаң-төполон болушуп,  
Тартынбастан согушуп,  
Далай адам найза жеп,  
Турбай жатат солушуп.  
Айрылбаган баш калбай,  
Алжайбаган каш калбай,  
Абышка өлүп, жан калбай  
Биринен-бири жазғанбай,  
Кыйла өнөр көрсеттү,  
Кылышпаган маш калбай.  
Намыс үчүн кайышып,  
Кара болот Сырнайза  
Қанга жашып майышып,  
Кылыш менен чабышып,  
Кылыш сынып кеткенде  
Чаны колдо калышып,  
Айбалта менен салышып,  
Айбалта ыргып кеткенде  
Сабы колдо калышып,  
Найза менен сайышып,  
Найза сынып кеткенде,  
Кыйгагы колдо калышып,  
Жарак колдон кеткен соң,  
Жакасынан алышып,  
Аянбаган чоролор  
Асылыша келгенди  
Аттан сүйрөп салышып,  
Чалкасынан дардайып,  
Сулап жаткан андан көп.  
Жер күчкітап тұра албай,  
Кулап жаткан андан көп.  
«Кор болдук» деп кокуйлап,  
Колу сынган андан көп.

«Бу кордуктан өлдүк» деп,  
 Буту сынган мындан көп.  
 Көпчүлүктөн найза жеп,  
 Көзү чыккан андан көп.  
 Элден качып элирип,  
 Эси чыккан мындан көп.  
 Буту-колдон айрылып,  
 Чолок болгон андан көп.  
 Кулагынан айрылып,  
 Мулук болгон мындан көп.  
 Тилден калып бир жолу  
 Дудук болгон андан көп.  
 Манастын уулу эр Семен  
 (Эрикпеген эр немен)  
 Жаңыдан майдан салганды,  
 Жан аябай барганда,  
 «Тап этине келе элек,  
 Жүгүрөр кези боло элек,  
 Тайбуурулум семиз,— деп,—  
 Согуушар жерим — тегиз,— деп,—  
 Арчатору бууданды  
 Азыр алыш минем,— деп,—  
 Буудандыгын билем,— деп,—  
 Өзүм минчүү зыргытып,  
 Арчаторум буудан,— деп,—  
 Атам Манас ушуну  
 Минип жоону кууган,— деп,—  
 Тайбуурулдан кем эмес,  
 Тап этинде сууган» деп,  
 Арчатору ат менен  
 Эр Семетей киргенде,  
 Семетейдин айбатын  
 Каң Чынкоjo билгенде,  
 Карат менен чаргытып,  
 Аңгемесин арбытып,  
 Чыдай албай шашканда,  
 Чынкоjo чыкты асманга.  
 Кек жорудай айланып,  
 Учуп жүрөт асманда  
 Чынкоjонун Караты:  
 Капталында бар эле  
 Калдайган эки канаты.  
 Шыгайдын баатыр Чынкоjo,

Чыныгы баатыр чын ошо!  
 Айланып көктөн имерип,  
 Асмандан окту жиберип,  
 Алкынып жүрөт Караты,  
 Асман жакка имерип,  
 Алеңгир жаа, сыр жебе  
 Кошо тартат Чынкоjo.  
 Асмандан окту жаадырып,  
 Кайра тартат Чынкоjo,  
 Зыркыраган жаа менен  
 Арчатору кулады,  
 Ала салып Семетей  
 Аты менен сулады...

Шыгайдын уулу Чынкоjo  
 «Чыныгы баатыр өзүм,— деп,—  
 Өз колумдан келген соң,  
 Тартынамын несин,— деп,—  
 Семетейди сойдум,— деп,—  
 Союп таштап койдум,— деп,—  
 Эрегишкен канкордун  
 Эки көзүн ойдум» деп,  
 Карат менен каргытып,  
 Кубангынын арбытып,  
 Туман менен аралаш  
 Жүргөн жолун чаргытып,  
 Учуп жүрөт асманда.

Мингенин ажырап,  
 Эр Семетей шашканда,  
 Жоо бөрүсү Құлчоро  
 «Абам кайда жүрөт?» деп,  
 Қылчайып көңүл бөлгөндө,  
 Астында минген аты жок,  
 Жөе калғанын кергенде,  
 Айланган жоону качырып,  
 Арстандыгын аширып,  
 Жоо бөрүсү эр Құлұс  
 Жарып өтүп жоолорду,  
 Жеткирип берди Буурулду.

Буурулду Семен мингенде,  
 Самсып кирген жоолордун  
 Заманасы куурулду.

Тайбуурулду минген соң,  
Кайта жолборс кирген соң,  
Көп жедигер, нойгутту  
Көнтөрүлтүп сүргөн соң,  
Жедигер, нойгут тура албай,  
Не кыларын биле албай,  
Эси кетип калгана,  
Эки чоро, бир төре,  
Бет-бетинен барышты,  
Дагы майдан салышты,  
Эртиш менен алышты,  
Токо менен салышты.  
Качырганын жайлаган  
Карышкырдай Қанчоро,  
Каарына душман кулаган  
Кабыланы ал чоро  
Кагышып жоого киргенде,  
Жалгыз эмес, мин чоро.  
Атагы андан кем эмес,  
Асманда жүргөн Чынкожо  
Тендик берер эр эмес,  
Үргөнчтүн кумдуу мейкини  
Чынкожо түшчү жер эмес...

Айласы кетип үч күнү,  
Семетей андып отурду.  
Ок дарысын болтурду,  
Күпсөрдөн дары күбүлүп,  
Жалгыз окко сүйөнүп.  
Кара жандан түнүлүп,  
Күнгүрөнөт Семетей:  
«Ажал жетсе, өлөрмүн,  
Амырына көнөрмүн,  
Ок дарым такыр түгөндү,  
О, чиркин, кандай болот көрөр күн?!

Ыбраака атса, ылгабас,  
Алыска атса чарчабас,  
Алтын кулак алмабаш,  
Алыс, жуук андабас,  
Каран калган Аккелте  
Канчалык атсам жеткен жок.  
Шыгайдын уулу Чынкожо

Айланып менден кеткен жок.  
Заманымды куурултуп,  
Кайты ичиме толду го.  
Шыгайдын уулу Чынкожо  
Нак төбөмө конду го.  
Жарык дүйнө көрсөтпэй,  
Жайлар кези болду го!»  
Октун баары күбүлүп,  
Кара жандан түнүлүп.  
Аманат жанды аянып,  
«Кандай заман болот?» деп,  
Аккелтени таянып,  
Карал турган кезинде,  
Мөндүрлөгөн көп октон  
Жадап турган кезинде,  
Эрке Құлұс чунактын  
Абасы жүргөн эсинде,  
«Аккелте үнү чыккан жок,  
Чыкканын кулак уккан жок,  
Абакемдин башында  
Алда кандай заман? — деп, —  
Бул жоругу жаман — деп, —  
Абакем барбы аман?» деп,  
Телгүрөнгө камчы уруп,  
Оңдол-солдоң каршы уруп,  
Абасынын жанына  
Жетип келди Құлчоро,  
Жеткилең темир кийинген  
Күлдүрөгөн эр чоро.  
Келсе абасы аянган,  
Аккелтени таянган;  
Кара жанын кайтарып,  
Болор-болбос жай алган.  
Каратын минил карғытып,  
Чынкожо жүрөт асманда,  
Бул өндөнгөн баатырда!  
Ким кутулат качканда!  
Булут менен бир келип,  
Бура тартат атканда.  
Чынкожону чың кылган,  
Укмуштуу учкул Караты,  
Капталында бүтүптур  
Кайкалаган канаты;

Өтүп турат, ошентип,  
Чынкожонун санаты.

Эр Семетей кеп айтат,  
Кайтырып туруп бек айтат:  
«Айланайын Күлүсүм!  
Медер эле жүрүшүн,  
Эчтемени элебей,  
Кадимкидэй күлүшүн.  
Аркамда турган колум жок,  
Акылдашар тобум жок,  
Айланайын Күлчоро,  
Кесилип турат үмүтүм!  
Шыгайдын уулу Чынкожо  
Асман менен карғытат,  
Булут менен 1.шулуп,  
Бура тартып чарғытат.  
Жамғырдай окту жаадырып,  
Жан кайгысын арбытат.  
Асманда жүрүп атышып,  
Айланып менден кеткен жок,  
Атамдан калкан Аккелте  
Атсам огу жеткен жок.  
Асманда жүрөт Чынкожо,  
Саадакта огум түгөндү,  
Күпсердө дарым күбүлдү.  
Аныгын айтсам Күлчоро,  
Абакең жандан түңүлдү!  
Каран калган келтенин  
Ичинде турат бир дүрмөт,  
Кайсы бириң айтайын,  
Тышында калды бир дүрмөт!  
Ок-дары башка калган жок,  
Бул сөзүмдө жалган жок.  
Тегиз жерде атышып,  
Кызыл канга батышып,  
Чынкожо кулдан өлгөндө,  
Семетей менде арман жок!  
Айлантма мылтык кеп дүрмөт,  
Айланып атат Чынкожо,  
Аләнгир жаа, сыр жебе  
Кошо тартат Чынкожо.  
Кайкайып турсам, башка атат,

Кайкалай берсем, төшкө атат,  
Эңкейе берсем, белге атат.  
Калдайып учар канат жок,  
Кача берсем, бутка атат.  
Качкан менен Чынкожо  
Канткенде жанды куткартат?  
Кан Чынкожо соёт бейм,  
Кабакка сүйрөп коёт бейм!  
Карагаттай эки көз  
Карга-кузгун оёт бейм!  
Кара сандын чакмак эт  
Бөрү-түлкү оёт бейм!  
Тигинтип жүргөн Чынкожо  
Тириде жанды койбөйт бейм!  
Эки чоро, бир төре  
Чыны менен сойлойт бейм!  
Акактай болгон кашка тиши  
Алып балдар ойнойт бейм!».

Деп, Семетей кеп салды,  
Кыйындыкты жашырабай,  
Кантээр экен деп салды.  
Канчоро анда кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Чыны менен абакем  
Кайгыбызды жеп жатат.  
Мен айтайын чынымды.  
Тыңшагыла сырымды.  
Асманда жүргөн Чынкожо,  
Коёр эмес кылымды.  
Айланайын абаке!  
Чынкожо менен Толтойго  
Чындал моюн сунсакпы?  
Буруу-терүү ойлобой,  
Буурулду тартуу кылсакпы?  
Айчүрөктүү алгын деп,  
Аман-эсен тынсакпы?  
Аккелтени тартсакпы,  
Ачылып сырды айтсакпы?  
Алты сан атпай кыргызга,  
Аман-эсен кайтсакпы?  
Чынкожо менен Толтойдун  
Айтканына көнсөкпү?

Айчүрөктү берсекпи?  
Ардактаган көп элди  
Аман-эсен көрсөкпү?  
Ушул иштин тизгинин  
Кайта барып Таласка  
Кан Бакайга берсекпи?  
Аттай калың эл менен  
Ақылдашып көрсөкпү?  
Арамдардын сазайын  
Андан кийин берсекпи?  
Арманда өлбей талаада,  
Айланайын абакем,  
Ақыл менен женсекпи?».

Құлчоро анда кеп салды,  
Ачуусу келип Құлустүн  
Аянбастан бек салды,  
«Абасы менен чорону  
Сөз менен Құлұс жеп салды:  
«Айланайын абаке,  
Ашыгасың несине!  
Не көрүндү көзүңе,  
Не билинди өзүңе?  
Кулак салып угуptур,  
Құлчорондуң сөзүңе!  
Құлұктү берем дегенче,  
Құлұсум өлдү, десенчи!  
Өлгөндөн сон күлүктү,  
Анан берем, десенчи!  
Буурулду берем дегенче,  
Бууданым өлдү, десенчи!  
Моюндаш өскөн Құлчоро,  
Тууганым өлдү, десенчи!  
Аккелте берем дегенче,  
Арстаным өлдү, десенчи!  
Асырап баккан Құлчоро,  
Жаш жаның өлдү, десенчи!  
Аккелтени бергенче,  
Өлгөндө көнөм, десенчи!  
Чүрөктү берем дегенче,  
Дүмөктү берем, десенчи!  
Айчүрөктү бергенче,  
Алышып өлөм, десенчи!

Өлбей туруп, Чүрөктү  
Кантип берем, десенчи!  
Намысы жок Канчоро!  
Калктын бетин кайрылып,  
Кантип көрөм, десенчи!  
Бул айтканын эп эмес,  
Адам угар кеп эмес!  
Ажалым жетсе, өлөрмүн,  
Ак жазғанын көрөрмүн!  
Айчүрөктү бергенге  
Өлүмдөн кийин көнөрмүн!  
Тайбуурулду кол менен  
Кантип чыдал беремин!  
Аккелтени бергенге  
Өлгөндөн кийин көнөмүн!  
Кара жан аман турганда,  
Кантип колдон беремин!  
Аккелте колдо турганда,  
Атышамын аянбай,  
Намызымды бергенче,  
Калганым жакшы жарагбай!  
Асылым абам, угуptур,  
Айта турган сөз жатат,  
Чынкожо менен Толтойго  
Келе турган кез жатат.  
Кыянат қылган күлдарга  
Кыла турган иш жатат.  
Жараган жандан сен баатыр.  
Жашып калган абакем,  
Сенден кийин мен баатыр.  
Абакем чочуп калыпсын,  
Алдыrbай турган күч жатыр,  
Чыйраксынган Кожого  
Аккелте тийбей жаңылып,  
Көгөргөн көкту көп тиктеп,  
Калыпсың аба жабыгып.  
Көзүндүн курчу кеткен го,  
Күйдүргөн күнгө чагылып?  
Күдерүн үзбө, абаке,  
Кутурган итке багынып!  
Арбак урган Чынкожо,  
Айланайын абаке,  
Ажалга келген сагынып!

Туруп берем Кожого  
Аголпокту жамынып.  
Баатыр болсо, баш алсын,  
*Ак жолборстай чамынып!*  
Абаке, барып жата тур,  
Үнкүргө башты калкалап.  
Чымын жан аман турганда,  
Чыр баштаган баатырды  
Чыгарам бүгүн талкалап!..  
Алдында турган Құлустұн  
Ангемесин көргүнүн,  
Айланайын абаке,  
Аккелтени бергинин!».

Семетей анда кеп айтат,  
«Зәэрегим Құлұс,—деп айтат—  
Кагылайын Канчором,  
Күйдүргүн Құлұс әп айтат,  
Агасы өлсө, ини бар,  
Үнү жерде калбаска.  
Атан өлсө, тайлак бар,  
Жұгү жерде калбаска.  
Айтышып турған айла жок  
Құлустұн тилин албаска...».

Деп, ошентип, калганда,  
Құлундөгөн Құлчоро  
Үйдө жүрсө бир чоро,  
Айгайлаган жоо менен  
Айқашканда миң чоро  
Төрөсүн салып жолуна,  
Келтени алды колуна.  
Ачуусу келип чунагын,  
Ант ичкендей кубарып,  
Майлық менен сүмбелөп,  
Майлап сайып чыгарып,  
Құлұмсұрөп турду ошол,  
Құбұп дары күйду ошол.  
Кой башындай коргошун  
Аккелтенин оозунан  
Колдуратып урду ошол.  
Колодон қылған чон сүмбө  
Оғун чынап турду ошол.

Оттук чагып маш менен,  
Балық кулак таш менен  
Куу қүйгүзүп, от коюп,  
*Ак милтеге чок коюп,*  
Дарыга милте малдырып,  
Милтеге отту жандырып,  
Чынкожону шыкаалап,  
Олтурду көзүн талдырып..

Чынкожону ақмалап  
Карап турған кезинде,  
Цындал жаны каарып,  
Чынкожону жешинде,  
Келип калды Тұмәнбай  
Кечки салкын бешимде.  
Эр Тұмәнбай, Каманбай,  
Ала байтал Ажыбай  
Манастын уулу баатырдын  
Ангемесин көрөм деп,  
Жедигер менен нойгуттан  
Олжону өзүм бөлем деп,  
Кан Шыгайдын уулунан  
Каратты бүгүн алам деп,  
Құлчорого барам деп,  
Атпайлап ураан салам деп,  
Азгана эмес, мол менен,  
Алда канча кол менен  
Каркылдаган Каманбай  
Аңгемесин курду ошол,  
Ақылдашып турду ошол.  
Ақундун кызы Айчүрек  
«Тұшум кабыл болмок,— деп,—  
Чынкожо менен Толтойду  
Ажыратып олжосун,  
Акун канга коймок» деп,  
Жыйырма келин, кырк бир кыз,  
Жылжыган жорго ат минип,  
Тамашаны көрмөкө  
Бу да келди бир беттен,  
Карап турду бир четтен.

*Ал-аңғыча болбоду,*  
Асманды булут торгоду;

*Шыгайдын үүлу Чынкожо*  
Асман менен закымдал,  
«Семетейди сойдум» деп,—  
Жетип келди жакындал.  
Тарсылдатып ок атып,  
Шартылдатып жаа тартып,  
«Семетей канкор өлдү,— деп,—  
Өлгөнүн көзүм көрдү,— деп,—  
Семетейге өкүрүп  
Күлчоро жетим келди» деп,—  
Асман менен айланып,  
Ак албарсын байланып,  
Жетип келди жакындал.  
Жедигердин эр Толтой  
Жерде туруп чакырат  
«Жакын келбе, досум!»— деп,  
Жерди жарып бакырат.  
«Алыстан туруп атышкын!  
Кара канга батышкын!  
Жыйнагын Кожо эсинди  
Қылбагын досум кесирди!  
Семетей азыр өлгөн жок,  
Унутпа өлчүү кезинди!»,—  
Жедигердин эр Толтой  
Айтыл турду зарланып.  
Айткан сезгө ынанбай,  
Эр Чынкожо камданып,  
Жакын келди шаңданып.  
«Чынкожону сойсом,— деп,—  
Чындал көзүн ойсом,— деп,—  
Каратынан айрып,  
Кабакка сүйрөп койсом» деп,  
Аккелтени сундуруп,  
Күлчоро жатат камданып.  
• Акун кандын көп журту  
Карап турду таңданып.  
Сүлөөсүн ичик, кундуз бөрк  
Көөлгүп жүргөн Чынкожо  
Каратына мактанып,  
Кайраты кабат тың Кожо  
Энкейе түшүп бек карап,  
«Жайладым кулду» деп карап,  
Жана мылтык атарда

*Жакындал кайра тартарда,*  
Камынып жаткан Күлчоро  
Көп-көк төмир кийинил,  
Күлдүрөгөн эр чоро,  
Учул жүргөн Каратты  
Кар жиликтин түбү деп,  
Канаттын анык мүрү деп,  
Өлчөлүү жердин тушу деп,  
Өлөр жери ушу деп,  
Бала Күлүс шашпады,  
Кароолуна кабылтып,  
Машааны басып таштады.  
Оң жиынгин сыя атып,  
Оң канатын кыя атып,  
Жерге түшө бергенде,  
Чынкожону башка атты.  
Карап турган Толтойду.  
Кансыратып какшатты.  
Болор иши бүткөн сон,  
Ким күткәрат калкалап?  
Кан Чынкожо баатырдын  
Кара башын талкалап,  
«Эрдин күнү бүттү» деп,  
Басып келди Күлчоро  
Семетейдин жанына,  
Абакелеп чалкалап.

*Жекеден Кожо өлгөндө,*  
Өлгөнүн көзү көргөндө,  
Карап турган калың эл  
Кала түшүп айранга,  
Жоо качтылап чуу коюп,  
Качырып кирди майданга.  
Найза тийбей корккондон,  
Кулап жаткан андан көп.  
Каракаска өлгөнсүп,  
Сулап жаткан андан көп.  
Көзүн ирмен чумкөнүп,  
Көрбөй жаткан андан көп.  
Өлүп калды десин деп,  
Өлбөй жаткан андан көп.  
Жер кучактап жыгылды,  
Ат үстүндө эр калбай,

Жедигер, нойгут жатпаган  
Талаа-түзөң жер калбай.  
Семетей чындаپ киргенде,  
Чоролор жоону сүргөндө,  
Жедигердин Толтоо  
Чын өлөрүн билгенде  
«Анык Толтой өлдүм,— деп,—  
Акыретти көрдүм» деп,  
«Толтой өлдү» дедирбей,  
Кутулам деп озунуп  
Суркоёнго камчы уруп,  
Качып калды созулуп.  
Семетей түштү артынан,  
Чаңына чаңы кошуулуп.  
Суркоёнго камчы уруп,  
Оңдол-солдоп карши уруп,  
Толтой кашты закымдал,  
Семетей барды жакындал.  
Адырмакка салышып,  
Анда-санда алышып,  
Аркы-терки кагышып,  
Этектерин жулкушуп,  
Бирин-бири булкушуп.  
Жолдо турган калың эл  
Тамашага канышып,  
Карап турбай тим эле  
Кууган болуп калышып;  
«Катынбы Толтой, эрби?» деп,  
Көргөндөр айран калышып.  
Айтылуу күлүк Буурул ат  
Артынан эми жеткенде,  
Жедигердин эр Толтой  
Заманасты куурулат...

Күйөө болчу эр Толтой  
Айчүрөккө кабылып,  
Алдынан качып өткөндө,  
Шыңкылдаган Калыйман—  
Сөзгө жүйрүк ақылман  
Ыргып туруп кыйгачтайт,  
Эр Толгойго сөз баштайт:  
«Суркоён менен карғытып,  
Коёндой изин чарғытып,

Качкан баатыр ким десем,  
Ким экенин билбесем,  
Толтой жездем турбайбы!  
Жоону кууган ким десем,  
Ким экенин билбесем,  
Семетей баатыр турбайбы!  
Күйөө болуп кайындал,  
Элге-журтка дайындал,  
Кыз алчу Толтой качканбы?  
Жээ акылынан шашканбы?  
Басташа турган кишиден,  
Баатыр Толтой, кичпай кал!  
Айрек-айрек, жездеке,  
Айрек, Толтой, шашпай кал,  
Абийринди ачпай кал!  
Эжем Чүрөк башында,  
Кырк балдызы кашында,  
Женелер келсе желбиреп,  
Жездекелеп эбиреп,  
Жалпы балдыз кабырап,  
Жанына келсе жабырап,  
Күйөө болуп кайындал,  
Күйөөлүгүн дайындал,  
Женелер жетип баарда,  
Жездесин тосуп аларда,  
Балдыздар басып баарда,  
Баарыбыз тосуп аларда,  
Менин эжем Чүрөктү  
Жетип Толтой аларда,  
Атпайдан келген жетимди,  
Айдал жолго саларда,  
(Жедигердин эр Толтой,  
Эр эмес, кара жер Толтой!)  
Калыптырысың каранга.  
Менин эжем кайыптыр,  
Бул качканың айыптыр!  
Баатырдын миитип качканы,  
Эрдик эмес, зайдыптыр.  
Толтой жезде, кайрылгын!  
Айчуректөн айрылдын!  
Кайрылбасан, эр Толтой,  
Кара жерди жай кылдын.  
Толтой жезде, келе кет,

Белек-бечек бере кет!  
Менин эжем Чүрөкту  
Келип, Толтой, көрө кет!  
Ашыкпастан, эр Толтой,  
Айчурөкту ала кет!  
Алыстан келген балдарды  
Айдал жолго сала кет!  
Жетимдерден качканың,  
Жезде Толтой, шашканың!  
Тебетей болсо башында,  
Тегеренип качпагың!!».

Шыпылдаган Калыйман  
Шылдың кылып турганда,  
Жедигердин эр Толтой  
«Бул кордуктан өлдүм,—деп,—  
Айт-айтпаса төгүнбү!  
Ажал айдал келдим,— деп,—  
Башында өзүм билгемин,—  
Ажал айдал келгенин.  
Айт-айтпаса төгүнбү!  
Анык өлгөн жаным,— деп,—  
Эр Чынкожо өлгөн сон,  
Кайда качып жардым,— деп,—  
Каза жетип күн бүтсө,  
Как талаада калдым» деп,  
Жедигердин эр Толтой  
Бура тартып Бууданын,  
«Алда берсе алам!» деп,  
Аркасынан тууганын  
Каарданып бакырып,  
Арбактарды чакырып,  
Үстөмөндөп теминип,  
Үстү-үстүнө демигип,  
Үзөнгүгө чиренип,  
Үйдөй болгон эр Толтой  
Найзасын сунуп жиберип,  
«Жеке! Жеке! Жеке! деп,  
Баатырга баатыр тете!» деп,  
Желигип сала бергенде,  
Как жүрөктүн тушу деп,  
Өлөр жерин ушу деп.  
Эр Семетей бек сайды,

«Жедим күлдү» деп сайды.  
Эси чыгып келген кул,  
Далай кордук көргөн кул,  
Бир сайганда кыйшайып,  
Ээрден көчүп кылтайып,  
Тоо жыгылган эмедей,  
Жедигердин эр Толтой  
Суркоёндон кулады,  
Үйлөп койгон чаначтай,  
Үнгө келбей сулады.


Ошол кезде чоролор  
Экөө бирдей жарышып,  
Үзөнгүсүн кагышып,  
Ар кимиси өзүнө  
Ылайыктап табышып,  
Күлчоро мурда кеп айтат,  
«Меники соога!» деп айтат.  
Канчоро дагы кеп айтат,  
«Мен алам атты!» деп айтат,  
Экөө бирдей элендеп,  
Айтар сөзүн белендеп,  
«Соога төрөм, соога! дейт,—  
Басылды го коога,— дейт,—  
Эр Толтойду өлтүрдүн,  
Убал барбы жоого» дейт.

Семетей анда кеп айтты,  
Кеп айтканда эп айтты:  
«Бир атты экөөң талашип,  
Ат көрбөгөн немедей,  
Уятын барбы?» деп айтат.  
Элеңдеген эки чорону  
Эр Семетей биле албай,  
Бирине сүйүп бере албай,  
Эки чоро эрендин  
Бирин жакшы көрө албай:  
«Айланайын чоролор,  
Калыстыктан качпайын,  
Суркоёндун чылбырын  
Ортоңорго таштайын.  
Мурун сермеп озунул,  
Кол жеткениң алгыла.

Тамаша эмес, чын сөзүм,  
Таарынбай мага калгыла!».  
Деп, ошентип, Семетей  
Ыргытып калыс чылбырды,  
Талашканын тыңдырды.  
Ылаачындай Күлчоро  
Озунуп илип алды, дейт.  
«Абам атты берди» деп,  
Кубанғандан Күлчоро  
Айқырыкты салды дейт.  
Кара мұртес Канчоро  
Өзүнөн өзү таарынбай,  
Күйгөн отко чалынбай,  
Кусамат сөздү салды, дейт:  
«Улуу болсом, мен болсом,  
Сайсам жоого, тен болсом,  
Өлгөнүм жакшы бул көре,  
Өз олжомдон кем калсам.  
Күлчоро күлүк алды го,  
Канчоро куру калды го!  
Анткорсунган абакем  
Суркоёндун тизгинин  
Күлчоронун жолуна  
Иие таштап салды го!»,—  
Деп, ошентип, Канчоро  
Ар жорукту ойлонуп,  
Қандай қылып кетсем деп,  
Ок жыландай толгонуп,  
Күнүлөшүп Канчоро,  
Кекенип калды таарынып.

Семетей анда кеп айтат:  
«Канчором, тынша,— деп  
айтат.—  
Жаш балага төцелбей,  
Канчоро сага уят,— деп,—  
Кабыландаи ининди  
Кандай пенде тыят,— деп,  
Айланайын Канчоро,  
Андан көрө эсисү бар,  
Күлүк болсо табылат,  
Абийир кайдан жабылат.  
Көрүп туруп Канчоро,  
Көңүлүң неден чагылат!  
Агасына эркелеп,  
Иниси күлүк алуучу.  
Беш-он күндө чунактын  
Сонуну таркал калуучу.  
Анан кийин Құлчоро  
Суркоёндой тулпарды  
Өзүңө берип салуучу».  
Деп, ошентип, Семетей  
Элдештире кеп айтты.  
«Жоонун бели сынды го,  
Жоолашкандар тынды го,  
Жеңецердин тоюна  
Камынгыла!» деп айтты.

Муну мындай таштайлык,  
Семетей менен Конурдун  
Окуясын баштайлык,





СӘМЕТЕЙ  
МЕНЕН  
КОҢУРБАЙДЫН  
УРУШУ





## СЕМЕТЕЙДИН КОНУРБАЙГА КАРШЫ АТТАНЫШЫ

**K**

ен-Колдо бейкүт жатканда,  
Көп кызыкка батканда,  
Келберсиген эр Семен,  
Кебелбекен эр немен  
Айтканын эки кылбаган,  
Ойлонсо тынчып турбаган,  
Түндө жатып түш көрүп,  
Бир көргөнүн үч көрүп,  
Семетей чочуп ойгонуп,  
Ок жыландай толгонуп,  
Умачтай көзү ачылып,  
Көзүнөн жалын чачылып,  
Улам-улам ондонуп,  
Ач арстандай комдонуп,  
Көнүлү көпкө белүндү,  
Көнүлүндө жүргөн иш  
Көз алдында көрүндү.  
«Убадасыз Конур»— деп,  
Кейиш менен унчуккан,  
Кен дүйнөсү тар болуп,

Жер астында тумчуккан  
Манас көзгө көрүндү.  
Сары жаргак шым кийген,  
Айсаала ат минген,  
Арстан билек, от жүрек  
Алмамбет көзгө көрүндү.  
Карууда найза илишип,  
Кара жерге киришип,  
Калың жоо менен кармашып  
Чубак көзгө көрүндү.  
Чыканактап койбогон,  
Чырм этип уйку албаган,  
Беттешкенин арбаган  
Сыргак көзгө көрүндү.  
Кийген кийим ак жибек,  
Анжыяндын арстаны  
Айры сакал Сынжыбек,  
Ал да көзгө көрүндү.  
Алтын наалы өкчөсү,  
Айдаркандын Көкчөсү,

Қалың казак абасы,  
Қан Манастын бажасы,  
Ал да көзгө көрүндү.  
Эки Кемин жайлаган,  
Әгиз кара ат байлаган  
Кара жаак эр Үрбү,  
Ал да көзгө көрүндү.  
Әрендерче салышкан,  
Әэн талаада калышкан,  
Әрмек қылып чокушкан,  
Ала карга, сагызган,  
Чолпондой болгон чоролор  
Баш көтөрөр алы жок,  
Байлашарга жаны жок,  
Баары көзгө көрүндү.  
Муну көрүп Семендин  
Көзүнүн жашы төгүлдү.

Ошондо Семен кеп айтат,  
Өзүнө өзү бек айтат,  
Бек айтканда деп айтат:  
«Атайын салып эсime,  
Арбактар эми көрүндү.  
Арсыз адам болгунча,  
Көрсөм боло өлүмдү.  
Арбакка шылдың болгуча  
Казсам боло көрүмдү.  
Үркөн койдой чочутпай,  
Тынчытсам боло элимди.  
Әрлерди кырган Конурдав  
Алсам боло кегимди.  
Асыл Бакай абама  
Айтсам боло кебимди.  
Алышкан жоону талкалап;  
Актасам боло тегимди!».

Деп ошентип, Семетей  
Тура калып кийинбей,  
Чоролордун бирине  
Доолбасты урдурду.  
Күнгүрөген доолбас  
Кулак-мәэни түндурду.  
Тоо-таштын баары күңгүрөп,

Капчыгайы дүнгүрөп,  
Жуушап жаткан кеп жылкы,  
Үркүп калды дүркүрөп.  
Күлчоро менен Канчоро  
Жоо келди деп құркүрөп,  
Шапа-шуп атка минишип,  
Жарышып катар журушүп,  
«Өзү келген жоо болсо,  
Саябыз» деп күлушүп.  
Жылкыдан чыгып чон жолго,  
Ана-мына дегенче,  
Келип калды Кен-Колго.  
Ал-аңғыча кан Бакай  
Ылдам минил бастырыл,  
Сары канды шаштырып,  
«Кайдагы жоо, мыкты,— деп,—  
Добул унү чыкты?» деп,  
Семетейдин ордого  
Жетип келип кеп айтат,  
«Кандай кырсык?» деп айтат.

«Ой, абаке! — деп салды.—  
Сулайман сурек кылбаган,  
Искендер изин салбаган,  
Манастан башка барбаган,  
Бәэжиндин бетин ачсам, дейм.  
Кара кытай төресү  
Конурбайдан Манастын  
Кунун алып кайтсам, дейм.  
Кармашарым кан Конур  
Даярданып жатат, дейт.  
Алдын алып көрсөм, дейм,  
Элдин канын чачтыrbай,  
Жердин бетин бастыrbай,  
Алышып жүрүп өлсөм, дейм.  
Алакандай кыргыздын  
Айтканына көнсөм, дейм.  
Айланайын абаке,  
Кербендерден кеп уктуум,  
Манжуулардын Конурбай  
«Кыйратам» деп бурутту,  
«Камынып жатат» деп уктуум.  
Алакандай кыргызды

Алып коём деп айткан.  
Ушу кезде Таласка  
Барып коём деп айткан.  
Семетейдин башына  
Атасынын өлүмүн  
Салып коём деп айткан.  
Кскенип Конур келгендай,  
Кыргызга кеткен доосу жок,  
Конурдан кордук көрбөгөн  
Аттай кыргыз соосу жок.  
Ушул кезде кыргыздын  
Манжуудан кыйын жоосу жок,  
Камыкып жаткан Конурдун  
Алдын ала барсам, дейм,  
Арбактарга чет болбой,  
Алардын кунун алсам дейм.  
Үйүмдөн күтпөй Конурду  
Үстүнө барып калсам, дейм:  
«Коркуп жатат» дедирбей,  
Козголоң салып кайтсам бейм.  
Мынабу турган кош чоро  
Кылоосу түшүп бүтө элек,  
Эрдигин сынап көрсөм дейм.  
Кыйындардын куну үчүн  
Көрбөгөндү көрсөм дейм.  
Элдин кегин куубасам,  
Кыбырап жүрбөй өлсөм бейм?».

Ак сакалын жайкалтып,  
Асылдыгын байкалтып,  
Анда Бакай кеп айтат,  
Кел айтканда деп айтат:  
«Э, кулунум Семетей,  
Кекене кирсең, жол да көп,  
Олжолоп алсаң, пул да көп,  
Кырылышып өч алсак,  
Кылымга татыр күн да көп,  
Адырмактуу зоо да көп,  
Кармашарга жоо да көп.  
Казылуу жаткан ор да көп,  
Кармаш кылар кол да көп,  
Ашуусу кымбат бел да көп,

Аңдышып жаткан эл да көп.  
Жортуулга минер ат да көп.  
Кулунум, көкжал Семетей,  
Айта берсем дат да көп.  
Аңдышып жүргөн жат да көп.  
Манжууну көздөй бет алсан,  
Кылармын, балам, эсебин,  
Ойлонуп көр, кулунум,  
Катарга жакын кезегин.  
Өтүгүң беш, куруң беш,  
Жылың жылкы, жыйырма беш,  
Толуп турган убагың!  
Үйүндү жаңы алгансың,  
Кандуу бут болуп калгансың.  
Тынч ала элек жаның бар,  
Чын толо элек канаң бар.  
Кейитпей Бакай абанды,  
Быйылча тилди алсанар,  
Катарлуу жылда барbastan,  
Келиркиде барсанар.  
Кесепеттүү Конурдун  
Келтирип жолун чалсацар.  
Бээжинди алган Конурбай  
Ойлобой кирер жоо эмес.  
Касиеттүү чон Бээжин  
Кармашпай өтөр тоо эмес.  
Карыганча мен Бакай  
Далай укмуш көргөмүн.  
Кытай ондуу кыйынды  
Кылымдан такыр көрбөдүм.  
Ошол элди бийлөген,  
Кан Конурдан көргөмүн!  
Кумурскадай сан жеткис  
Кубаты көп эл ошол.  
Каарына алгаңда  
Каптап кетер сел ошол.  
Берекелүү чон Бээжин —  
Нур төгүлгөн жер ошол.  
Кар жатпаган кара тоо  
Чай алуучу кени ошол.  
Беттегендөн кайтпаган,  
Бели бекем эл ошол.  
Жыл эсебин алалык,

Жыл ондуулап баралык.  
Күн эсебин алалык,  
Күн ондуулап баралык.  
Каканчынын калкы бар,  
Канча түрдүү алпы бар,  
Катылышкан Бенденин  
Канын чачмай салты бар!  
Өз кылганын бербеген  
Өжөрлөнгөн эл ошол.  
Күрүчүн күздүк айдаган,  
Берекелүү жер ошол.  
Барам десен, болбосон,  
Кантейин, кошо барамын.  
Кудай берсе Конурдан  
Эрлердин кунун аламын,  
Барбайм десен, быйылча,  
Чалгынды өзүм чаламын.  
Келирки жылы көлтирип,  
Конурга бүлүк саламын».

Анда Семен кеп айтат:  
«Ай, абаке,— деп айтат,—  
Намызым келди түш көрүп,  
Бир көргөн түштүү үч көрүп.  
Айланайын абаке,  
Ойлонгондон кайтпаймын...  
Ажалым жетсе, өлемүн,  
Алтын жан эсен бар болсо,  
Конурдан олжо белөмүн.  
Каптаган селдей кол болсо,  
Кармашып канын төгөмүн.  
Эки чором соо болсо,  
Тынчытпаган Конурдун  
Мен дагы тынчын алып көрөмүн...».

Деп, ошентип, калганда,  
«Болуптур»— деп кан Бакай  
Даярдыкка кириши...  
Үйдө жатса күйүнгөн,  
Тышка чыкса сүйүнгөн  
Канчоро менен Күлчоро  
Мурутунан күлүштү.  
Эртең менен болгондо,

Темир кийип жаркылдап,  
Жоо жарагы шаркылдап,  
Ак чатырды бүктөшүп,  
Ак борчукка жүктөшүп,  
Ок дарыны мол алып,  
Сарамжалын буттешүп,  
Түпөктүү көк туу менен,  
Кербендей ызы-чуу менен,  
Бакай каны башында,  
Эки чоро кашында  
Жүрмөк болду Семетей  
Жыйырма беште жашында.

Эми Айчүрөктүн кеби бар,  
Арманын айттар эби бар.  
Адамдан башка дабышы  
Кай жеринде кеми бар.  
Таңгы булбул үндөнүп,  
Олондой болгон кара чач.  
Укунүн жүнү өндөнүп,  
Акырын басып шоодурап,  
Эки көзү жоодурап,  
Таманы жерге тапылдап,  
Көмөкөйү какылдап,  
Чоюла басып шаркылдап,  
Чолпондой көзү жалтылдап,  
Ак тамагы балкылдап,  
Айдай бети жаркылдап,  
Аяктай алтын сейкөсү  
Акыректе шаркылдап,  
Олонуна оролуп,  
Чылбырына чырмалып,  
Аруу жүзүн муңайтып,  
Семетейдин алдына  
Тура калды муну айтып:  
«Айланайын сен төрөм,  
Кагылайын сен төрөм!  
Быйыл барба казатка,  
Быйыл барып казатка,  
Башынды салба азапка!  
Түндө жатып түш көрдүм,  
Түшүмдө шумдук иш көрдүм,  
Канжыгадан баш көрдүм,

Кан сяктуу жаш көрдүм.  
Кол көөкөрдөн аш көрдүм.  
Сары өзөн ылдый сел жүрдү.  
Аягы ейде өрт күйду,  
Ак жалбырак чалдыкты,  
Ал эмне болуучу?  
Бул түшүмдү жоручу!  
Сен жортуулдан кайтканда,  
Эр чырагы эки көз  
Жумулунку көрүндү,  
Темир кийген тулку бой  
Солдоюнку көрүндү.  
Эр чалғыны эки кол  
Шалдайыңкы көрүндү.  
Бул эмне болуучу?  
Алчыланган Тайбуурул  
Жетеленип калыптыр,  
Устүндөгү Аголпок  
Бектерүлүп калыптыр,  
Алтын кулак Аккелте  
Өңөрүлүп калыптыр.  
Ал эмине болуучу?  
Айланып көктөн көрүндү  
Ала тоонун жорусу,  
Айланайын жан төрөм,  
Ал түшүмдү жоручу!».

Кара мүртөс Семендия  
Кабагы карыш салынып,  
Ак жолборстой чамынып,  
Ачууланып кеп салды:  
«Кан Акундун долусу,  
Жолума туура турбагын!  
Жоболондуу карабет,  
Жолума кесир кылбагын!  
Жолго туура турбагын!  
Баатырлардын алдынаан  
Катын чыкса булактап,  
Жолтоо болот дечү эле,  
Баатырлардын алдынаан  
Түлкү чыкса кылактап,  
Олжо болот дечү эле.

Ыңгы жок жерден тизгинде,  
Мынчалык неге эсирдин,  
Бул кылганың Айчурек  
Башы болот кесирдин!  
Сары өзөн ылдый сел жүрсө,  
Аягы ейде өрт күйсө,  
Ак жалбырак чалдыкса,  
Жылкы оттой турганы,  
Конурбайдын сан жылкы  
Сандатып чала турганым.  
Билем бергин Конурдун  
Алдымга кулдук кылганын.  
Анын несин айтасың!  
Эр чырагы эки көз  
Жумулунку көрүнсө,  
Күндүр-түндүр жоо сайып,  
Үйкүм келе турганы.  
Мунун несин айтасың!  
Темир кийген тулку бой  
Солдоюнку көрүнсө,  
Аттан түшпөй кармашып,  
Аягым талый турганы.  
Эр чалғыны эки кол  
Шалдайыңкы көрүнсө,  
Күндөп-түндөп жоо сайып,  
Колум талый турганы.  
Анын несин айтасың!  
Алчыланган Тайбуурул  
Коштолгонун сен көрсөн,  
Конурбайдын Алгара,  
Аны мине турганым.  
Устүндөгү Аколпок  
Бектерүлүп көрүнсө,  
Конурбайдын Кылгара,  
Муну кие турганым.  
Алтын кулак Аккелте  
Өңөрүлүп көрүнсө,  
Конурбайдын очогор,  
Аны асына турганым.  
Анын несин айтасың!  
Асмандан учуп көрүнсө  
Ала-Тоонун жорусу,  
Менден өлгөн душманга

Ак кажырдын конушу,  
Анын несин айтасын!  
Баатырлардын алдынан  
Түлкү чыкса кылактап,  
Олжо болот дечу эле  
Баатырлардын алдынан  
Катын чыкса булактап,  
Жолто болот дечу эле.  
Жолума гуура турбагын,  
Жолума кесир кылбагын!».

Деп, ошентип, Семетей  
Толгомолуу булдурсун  
Толгой-толгой имерди,  
Асылып турган Чүрөктү  
Аябай тартып жиберди.  
Камчыны тартып алганча,  
Кара жерге бүк түштү,  
Кардай болгон этине  
Калкара болуп жик түштү.  
Таманы жерге тийбеген,  
Мандайы күнгө күйбөгөн,  
Акыл менен эсептен  
Ариптүү сөздү сүйлөгөн,  
Акундуң кызы Айчүрөк  
Эстен танып шаштырды.  
«Жолто кылган катындар  
Так ушундай болот» деп,  
Кылчайбай баатыр бастырды.  
Эсин жыйнап Айчүрөк,  
Арданып өлө жаздады.  
Таңдайында мөөрү бар,  
Тилинде кара сөөлүн бар.  
Карғышы катын кетпеген,  
Кансырап турган Айчүрөк  
Жаман жорук баштады.  
Аччусунан төрөсүн,  
Алды-күйнин карабай,  
Аябай каргап таштады:  
«Кеткениндөн келбей кал,  
Кербен үйүң көрбөй кал!  
Барганындан келбей кал,  
Базар үйүң көрбөй кал!

Очогор тийсии өзүнө,  
От чагылсын көзүнө!  
Конурбай жарсын өтүнду,  
Мурадыл чексин көзүнчү!».

Айчүрөк антип калганда,  
Каныкей туруп кеп айтат:  
«Ой, Айчүрөк, — деп айтат,  
Бул карғышын эп эмес,  
Адам укчу кеп эмес,  
Эрден жеген таякты  
Жалгыз катын сен эмес,  
Карғышын катын кетпеген,  
Кан Акундуң кызысын.  
Семетейден айрылсан,  
Канткенде бейбак ушусун!  
Таңдайында мөөрүн бар,  
Тилинде кара сөөлүн бар,  
Эби келсе, Айчүрөк,  
Карғышынды кайтып ал!  
Азыр кылган карғышты,  
Кечиктирбей кайрып ал!  
Келген журттай көчө элек,  
Келин атың өчө элек,  
Карғыш деген болчубу,  
Карғышчыл катын ончубу?  
Эрдүү катын таяк жайт,  
Койлуу катын куйрук жайт».

Деп, ошентип, калганда,  
Айчүрөк калып арманда:  
«Айт-айтпаса, төгүнбү!  
Азыр кылган карғышым  
Түшүмбү менин өнүмбү!».  
Ушуну айтып Чүрөктүн  
Жамғырдай жашы төгүлдү.  
Шашкан бойдон Айчүрөк  
Түкүргөндө карғышы  
Кара ташка жабылды.  
Чыдай албай кара таш,  
Ортосунан жарылды.  
Қайтарып кайра түкүрсө,  
Кара таштан ыргыды,

Капкара болгон чамынды,  
Карап турган калайык,  
Каргышты кайтып алган соң,  
«Каргыш жанып кетти» деп,

Айчурөккө жалынды...  
Муну мындай таштайлык,  
Конурбайдын сыйкырдуу  
Кароолупан баштайлык.





## КОҢУРБАЙДЫН СЫЙҚЫРДУУ КАРООЛЧУЛАРЫ

**К**

ырымдын уулу Мурадыл  
Кызыл-Кыя жердеген,  
Бели катуу эр деген,  
Жоо дегенде сүйүнгөн,  
Колдон намыс бербекен.  
Кырк жигити кашында,  
Кытай калпак башында,  
«Кылымга күчүм келет» деп,  
Кыйкырып турган жашында,  
Калмактын берки четинде,  
Кармашар жоонун бетинде,  
Кароол карап жол тосуп,  
Кайкалап турган кезинде,  
Күзөтчүсү жөө желдет.  
Көрүп калып бир топ жан,  
«Азапка келген адамбы?  
Тааный албай болдум тан.  
Өлө албай жүргөн кандай  
Деп, ошентип, жөө желдет

«Семетей» деп жоруду.  
Аныктап баарын көргөн сон,  
Айласы кетип коруду.  
Шашкан бойдон бат жетип,  
Текиреди тездетип,  
Мурадылга кеп айтты,  
«Келип калды бурут» деп,  
Кеп айтканда бек айтты:  
«Кагылайын Мурадыл,  
Камынып эрте жумуш кыл!  
Боз сенирдин урчукта  
Боз ала чатыр көрүнөт,  
Чатырды көрсөн сарайдай,  
Көңүлүм бөтөн бөлүнөт.  
Алты ай чапса арыбас  
Он төрт тулпар бар экен.  
Булчуну бука белиндей,  
Айран калчу мал экен.  
Аттарына жараган

Бекер күйрук, жал эмес,  
Биздин элдин малы эмес.  
Жүректөрү солк этип,  
Айгай укса шашпаган,  
Ай карангы түн болсо,  
Аягын калтыс баспаган,  
Ташка басса талыгып,  
Тайгаланар мал эмес.  
Тоодо жүргөн кийиктен,  
Кийин калар мал эмес.  
Байкап көрсөм Семетей,  
Кайраттуу дөөнүн өзү экен,  
Кун кубалап бул чунак  
Келип калган кези экен.  
Жай баракат кезинде,  
Жайлап койчу кези экен!».

Муну угуп Мурадыл,  
Кыйын жорук баштады,  
Жинди кыял көпкөн эр,  
Жатып ойноп бүткөн эр,  
Кубангандан нөкөрүн,  
Кылыш шилтеп ойном деп,  
Кырып ие таштады.  
Колундагы кылышын  
Жанындагы жандарга  
Алда канча жаскады.  
Көрөлүк деп бурутту,  
Күнгүрөнө баштады.  
Нөкөрдөн жалгыз бөлүнүп,  
Козголгон тоодой көрүнүп,  
Кырандан байкап карады.  
Мурдунаң тутүн буркурап,  
Оозунан жалын шыркырап,  
Мурадыл анда кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Атасын тарткан канкорго  
Алышкан менен күч жетпейт.  
Алышып калсак, кокустан,  
Алабызыбы, көз жетпейт».  
Деп, ошентип Мурадыл,  
Укмуш айла баштады.

Колундагы жай ташын  
Аркы-терки таштады.  
  
Ошол кезде Семетей  
Эчтемеден иши жок,  
«Кимсин» деген киши жок.  
Келду көрүп кубанып,  
Нардай болгон Буурулду  
Тунук сууга сугарып,  
Кан Бакайга кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Бул жарыктык Ысык-Көл  
Жер соорусу турбайбы,  
Жердесе кыргыз тунбайбы.  
Жайлоосу жакын турбайбы,  
Жайласа кыргыз тунбайбы.  
Кыштоосу жакын турбайбы,  
Кыштаса кылчак тунбайбы,  
Көктей көпкөк көлүнду  
Жанындагы жетимиң  
Байкабаган турбайбы.  
Жайлабасак бу жерди,  
Қагылайын абаке,  
Бизди кудай урбайбы!  
Бетеге белден булаган,  
Элиги эркин сулаган,  
Бадалында каркандал,  
Бугу, марал чураган  
Өлеңүн көр, сазын көр.  
Өрдөк, чүрөк, казын көр.  
Күнгейүндө миң булақ  
Тескейинде мин булақ  
Ташып жатат шылдырап.  
Булбулдары тим эле  
Сүйлөп жатат чулдурап.  
Балырда балык ойногон,  
Черинде жолборс жойлогон,  
Бизге бүткөн Ысык-Көл,  
Айланайын абаке,  
Бактыбыз деп ойлоном».  
  
Алар антип жатканда,  
Аңгемете батканда,

Каш каарып, түн кирип,  
Қөзүн жылдыз ачканда,  
Кырымдын уулу Мурадыл  
(Анык жайчы күл ушул).  
Жай ташын сууга салганы,  
Жайлап туруп калганы.  
Айтып оозун жыйганча,  
Ачып қөзүн жумганча,  
Жырадан туман табылып,  
Жылдыздын баары жабылып,  
Адырдан булат табылып,  
Айдын бети жабылып,  
Оргочордун белине  
Оркотуп булат тургузуп,  
Кызыл-Кыя белинен  
Кызыл мунар бургутуп,  
Ой-тоонун баарын тундуруп,  
Муштумдай мәндүр күйдуруп,  
Мурадыл жайчы кел айтат,  
Кел айтканда деп айтат:  
«Кетирип туруп айласын,  
Кырайын жандын далайын.  
Ушул келген бурутка  
Бир кызыкты салайын!  
Ажыратып аттардан  
Алсыратып алайын!».

Деп, ошентип, Мурадыл,  
Жай ташты көлгө урду дейт,  
Жай дубасын күбүрөп,  
Жайлап карап турду, дейт.  
Кара сууну уютуп,  
Кайра колун сунду, дейт.  
Турунанын тунук көл  
Ого бетер тунду дейт.  
Жайлап карап турганча,  
Айтып оозун жыйганча  
Турунанын тунук көл,  
Бууракан шамал урду, дейт.  
Көгөрүп булат көрүнүп,  
Көнөктөн куйган эмедей.  
Көгүлтүр жамғыр төгүлүп,  
Анын арка жагынан

Капкара болуп көрүнүп,  
Калпактай болгон аппак кар  
Кадимкидей төгүлүп,  
Анын арка жагынан  
Оргуган булат көрүндү,  
Бексө менен зуулдап,  
Кек кашка мәндүр төгүлдү.  
Көгөрүп турчу асманын  
Бузулгандай көрүндү.  
Каркайган тоолор чыдабай.  
Жышылгандай көрүндү.  
Карагай, токой качырап,  
Жыгылгандай көрүндү.  
Кайып менен канаттуу  
Кырылгандай көрүндү.  
Кең дүйнөсү тар болуп,  
Кендикке пендэ зар болуп,  
Жердин бети мелтирең,  
Бел кырчоодон кар болуп,  
Төр талааны муз капитап,  
Жайлап турган кезинде.  
Кермеге суутуп байлаган,  
Он төрт буудан чыдабай,  
Араң турган кезинде,  
Канчоро менен Құлчоро  
Көкчолок менен Буурулду  
Үнкүргө кийрип байллады.  
Андан башка аттарды  
Аймалап жерди тепсин деп,  
Агытып баарын айдады.

Андып турган Мурадыл  
«Мына кудай берди» деп,  
Аттардын баарын айдады.  
Баскан изин жоруптап,  
Күбүрөп кайта жайлады.  
Борошосу бургулап,  
Адамдын башын көтөртпей.  
Аркы-терки ургулап,  
Туурадан булат дүркүрөп,  
Улуу тоонун башынан  
Кара шамал күркүрөп,  
Адам менен айбандар

Айлана албай аркага  
Аязына эиркиреп,  
Эшикке чыкпай зарыгып,  
Эшикке чыккан адамдын  
Эки көзү карыгып,  
Жакасы жалтыр муз болуп,  
Тоолорго толук кыш болуп,  
Орундуң баары сыз болуп,  
Ойдон кеткис иш болуп,  
Мурадыл катуу кармады,  
Алты күндүк жер бети  
Аябастан кардады.

Кырымдын уулу Мурадыл  
«Эми жумуш бүттү» деп,  
Жай ташын суудан алганда,  
Жаадыра турган дубасын  
Жандырып туруп калганда,  
Күн ачылды жаркырап,  
Чымындар учту зыркырап,  
Чымчыктар учту чуркурап.  
Кекөлөп кеккө жөнедү  
Көгүлтүр буулар буркурап...

Үнкүрдөн чыгып кан Бакай:  
«Түшүмбү чиркин, өнүмбү,  
Өңүм болсо өрт болду,  
Көкүрөккө дарт болду.  
Көрүппүз, балдар, көрүмдү,  
Кокуй, Манас, өлбөй кал!  
Кордукту, Бакай, көрбөй кал!  
Карыбай куу жан калсачы,  
Карыса кудай алсачы!  
Кыйынам Манас барында  
Кыйналбай Бакай өлсөчү!  
Кыраандардан айрылбай,  
Кыямат жүзүн көрсөчү!  
Алты ай минип жол тартса,  
Ат арыбас болсочу,  
А дүйнөгө кеткенче,  
Эр карыбас болсочу!  
Кыяматтын тар жолун,  
Эчак көрбөй не болдум,

Кыйынам Манас барында,  
Ошондо өлбөй не болдум!  
Сакалымдын ағы экен,  
Балдар албай тилимди  
Сапар кетер чак экен!  
Кыйынам көк жал барында,  
Сапарды Бакай билчү эле,  
Үч бала эмес, курган жан  
Сан колду баштап жүрчү эле!  
Кабыланым барында  
Тилимди Манас алчу эле.  
Кырк чоронун баарысы  
Кыйкырыгым укканда,  
Кыйрап жатып калчу эле.  
Тулпар элем, жол басып  
Арып калган экемин.  
Туйгурумдан айрылып,  
Тириүү десе, санда жок,  
Өлүү десе, жерде жок,  
Карып калган экемин!  
Кабыландын барында,  
Кайратым ашык чагында,  
Мына өлбөй не болдум!  
Толук күчтүн барында,  
Тоодоюм аман чагында.  
Мында өлбөй не болдум!  
Катылганга калайман  
Салып турган чагымда,  
Касташканы каржалтып,  
Алып турган чагымда,  
Анда өлбөй не болдум!  
Туйгурум Манас өлбөй кал,  
Узун жашап кан Бакай,  
Убайым тартып калбай кал!  
Бул өндөнгөн кордукту  
Пендесине бербей кал!  
Түгөнгүр албай тилимди,  
Түгөткөн экен күнүмдү.  
Тере Манас көк жалдын  
Өлгөнү бүгүн билинди.  
Артыкбаш болуп калыпмын,  
Балдарым албай тилимди!  
Эки атка төртөө учкашып.

Калмакка кантип барамын.  
Белимди кантип бууймун,  
Беренсиген калчадан  
Күнумду кантип кууймун!  
Манжуу менен кыргыздын  
Арасы жакын жол эмес,  
Албай коюл тилимди,  
Арстандай болгон чунактар,  
Жөө калышым он эмес!  
Жети айчылык алыс жол,  
Жеткенге ондай жол эмес!  
Жетимдер укпай сөзүмдү,  
Бул кылганың он эмес!  
Мандай жагың Бакбурчун,  
Бастырып чалгын чаларда.  
Кыргын салып Конурга  
Кыраандар өчүн аларда,  
Канатымдан кайрылдын,  
Кара кылып отурган  
Буудандардан айрылдын.  
Чалгынды кантип чалабыз,  
Күлүктөрдөн айрылып,  
Конурга кантип барабыз!  
Конурбай эмес, Мурадыл  
Санатта жок иш кылды,  
Ак жайдын ысык чилдесин  
Ак кар, көк муз кыш кылды.  
Аттын баарын Мурадыл  
Алып кеткен турбайбы,  
Каран күндү биз үчүн,  
Салып кеткен турбайбы!  
Ушунтип калсак жортуулда,  
Убара болбой уйпалап,  
Кезиккен душман тунбайбы!».

Кайгысын көрүп Бакайдын,  
Түгөнгөн сайын түтөгөн,  
Өлгөн сайын өрчүгөн  
Семетей туруп кеп айтат:  
«Айланайын абаке!  
Муңайбачы, — деп айтат, —  
«Аттарды душман алды деп,  
Айлайма кантип барамын,

Өлбөй тирүү бар болсом,  
Каканды жалгыз чабамын,  
Ар тулпарга миң тулпар  
Сабап туруп аламын.  
Жаткан жерден чыгарбай,  
Мурадылдай ууруну  
Камап туруп аламын!  
Кечирип кой күнөсүн,  
Тентегин эки баланы?!  
Кырымдын уулу жайчи кул  
Аттарды алган турбайбы.  
«Атымды алып кетти» деп,  
Чегинсем кудай урбайбы!  
Бүгүн алса тулпарды  
Эртең эле Мурадыл  
Алдымга кулдук кылбайбы!  
Андан көрө, абаке.  
Оорукта кала бергиле!  
Аман болсом, бул жерден  
Бир айда мени көргүлө!  
Бир айда мында келбесем,  
Арка жакка кайрылып,  
Аркарыйн атып жеп кеткин,  
«Атадан калган бир жалгыз  
Атпайдын кегин алам деп,  
Арманда өлдү» деп кеткин!  
Же болбосо, абаке.  
Бир айда эсеп келемин,  
Пил минишкен дөөлөрдүн  
Сазайын колго беремин.  
Касабадай Конурдун,  
Кан абаке, өзүнө  
Башын кесип беремин!».

Семетей минтип калганда,  
Күлчоро менен Канчоро  
«Бизди кудай алсын» деп,  
Буркурап турду арманды.  
Анда Бакай деп айтат:  
«Кой, Семетей!—деп айтат.—  
Жолдун сырын билбейсисин.  
Төтө жол менен жүрбейсүн,  
Кол куржунун байланып,

Кошо өзүм жүрөмүн.  
Чалгыиды өзүм чаламын,  
Жаныда бирге барамын.  
Кайда болсо мен Бакай,  
Өзүндөн кантеп каламын,  
Чоролор калсын соорукта,  
Кор болбослуз соолукта!  
«Жалғыз барам» деп айтЫп,  
Жайдарым балам, оолукпа!».

Так ушундай кеп кылып,  
Бардыгин сөзгө эп кылып,  
Келе турган күнде күн  
Жыйырма беш күнгө чек  
кылып,  
Эки чолпон—чорону  
Бекингин деп бек кылып,  
Кайран Бакай каркылдан,  
Семетейге жол баштап,  
Жүрүп калды шаркылдан...

Уч күн, уч түн жүргөндө,  
Пайгамбар Бакай кеп айтат,  
Кагылайын Семетей.  
Укмушту тыңша деп айтат:  
«Конурбайга жеткенче,  
Кароолчусу канча бар!  
Темир капка шаарында  
Тенирсиген калча бар.  
Тикирейип күзөтте  
Кырк кулач кызыл түлкү бар,  
Кармасак сонун күлкү бар.  
Эбин тапсак түлкүнүн,  
Түгөнбөгөн мүлкү бар.  
Түлкүсүн сырттан кайтарып,  
Ат уурдал белди кайтарган  
Мурадылдай шери бар.  
Чек арага чеп кылып,  
Тилсим койгон жери бар.  
Чоң кароолчу Аккулжа  
Марчалай турган төрү бар.  
Күнүнө токсон кубулган  
Кууердек жаткан көлү бар,

Мунун баарын көндүргөн  
Конурбайдын кеби бар!  
Эми акмалап ары барабалык,  
Кайыптан укмуш жарапган  
Кулжасын атып алалык.  
Көрүнүп калса Куутүлкү,  
Узунунан салалык.  
Конурга кабар жеткирбей.  
Коопсуз кылып салалык».

Деп, ошентип, какылдан,  
Күмүштөй сакал жаркылдан,  
Ой түбүнө тунушуп,  
Ойлонушуп турушуп,  
Кумайыкты жетелеп,  
Куутүлкүнү төтөлөп,  
Бара жатып кан Бакай:  
«Манастан калган Кумайык  
Көк жорудан туулган,  
Жойлогон жери чиркиндин  
Жоболондуу чуулган.  
Бул Кумайык эзелден  
Көргөнүн албай калчу эмес,  
Көрүнүп калган бөрүнүн  
Бири да аман барчу эмес.  
Күнүнө жүздөн салсаң да,  
Бир калыптан танчу эмес.  
Карылыгы болбосо,  
Бул Кумайык жарыктык  
Уят кылып салчу эмес.  
Атандан калган мен Бакай  
Кулжадай болуп карыды,  
Куюндай болгон Кумайык  
Курушуп байкүш арыды.  
Кырк кулач кызыл түлкүнү  
Кынырылбай алабы?  
Же болбосо карылык,  
Уят кылып салабы?  
Келтенди, балам, ала көр!  
Жазып калса Кумайык,  
Түлкүнү жайлап сала көр!  
Аман кетсе Куутүлкү,  
Иш бузулуп калат го...

Жаяңдай болгон Коңурга  
Жанталашып барат го?  
Кан жыттанган Коңурбай  
Күтүнүп калың кол менен  
Бир балааны салат го!  
Бул будур-будур көрүнгөн  
Түлкүнүн турчуу жери ошол.  
Кыңырактай кызыл бел —  
Кароолго чыкчуу бели ошол.  
Эртерээк белди алалық,  
Куутүлкү уктап жатканда,  
Үстүнөн чыгып чочутуп,  
Бир кызыкка каналык».

Деп, ошентип, кан Бакай  
Адыр менен аргытып,  
Шер Семенди ээрчитип,  
Белге чыгып каргытып,  
Алтын жаак айбалта  
Кармай калып имерди,  
Каңыраган доолбас  
Ортого тартып жиберди.  
Боз ала борчук урчуктан,  
Бозкоргулча түмшуктан,  
Кара кырдын сецирден,  
Кайкалап турчу жеринен  
Кырк кулач түлкү кылт койду,  
Аркасынан Кумайык  
Көрө салып жылт койду.  
Көзгө илешпей куу түлкү  
Жөнөп калды закымдал.  
Аркасынан Кумайык  
Кетип барат жакындал.  
Беш адырды басканда,  
Безилдеген Кумайык,  
Жетип калды такымдал.  
Бакай менен Семетей  
Кубангандан бакырып,  
Карган Бакай абакең  
Манастан ураан чакырып,  
Эңкейишке келгенде  
Куюндай болгон түлкүнүн  
Эки буту сайылат,

Өр таянса Кумайык,  
Учкан күштай теминип,  
Бүткөн бою жайылат.  
Күпшундаган Куутүлкү  
Жети-Булак, Жерге-Тал,  
Ошого карай шашты эми.  
Жетик экен Куутүлкү,  
Жети айланы качты эми.  
Кумайык жүрөт артында,  
Жыгылсам деп тамактал  
Түлкү жүрөт кылт берип,  
Кутуларын сабактап.  
Түлкүнү көрүп кан Бакай  
«Кутулуп, кокус кетет! — деп,  
Түбүмө түгөл жетет» деп,  
Каарданып бакырып,  
Көк жалдал ураан чакырып,  
Олбуй-солбуй камчы уруп,  
Ой-тоону бузуп жапырып,  
«Айдак! Айдак! Айдак!» деп,  
Куутүлкүнү шаштырып.  
Дөңкөн-дөңкөн жедирип,  
Баскан жерин уратып,  
Саяттаган түлкүнү  
Тоңшутуп ташын кулатып,  
«Кудай бардыр, Кумайык,  
Кырс болуп, эркин чуркабай,  
Сени кудай урдубу?!

Кылыктуу табың биле албай,  
Же мени кудай урдубу?!

Төрөм көк жал өлгөндө,  
Төө кайтарган мен элем,  
Кабыргаң катып кыйшайып,  
Улуп калган сен элед!  
Көзүмдүн жашын көрбесөн,  
Түлкүнү тиштеп бербесөн,  
Токмоктоп башың жарамын,  
Тириү калбай мен Бакай,  
Өзүмдү курман чаламын!».

Деп, ошентип, эр Бакай  
Кайгырып жашын төккөндө,

Кутулчудай куу түлкү,  
Калка ташка жеткенде,  
Аркасынан Кумайык  
Адашканып кеткенде,  
Зоодон карай зымырап,  
Түлкү тарта бергенде,  
Капталынан Кумайык  
Кайып чыгып келгенде  
(Кубандыбы, күйдүбү),  
Бакайдын жашы төгүлдү.  
Ана-мына дегиче,  
Ачып көздү жумганча,  
Жарык ташка Куутүлкү  
Кире качар кезинде,  
Алты аркан бою асканы  
Аттап койду Кумайык,  
Ырсандаган түлкүнү  
Таптап койду Кумайык.  
Белин бүктөп башына  
Каптап койду Кумайык.

Муну көрүп Семетей,  
Ай тийгендей жарк этип  
Кубангандан эр Бакай  
Баарчын өндүү шаңк этип:  
«Айланайын Семетей,  
Иш онолот көрүндү,  
Кубангандан көзүмдөн,  
Кеөлгүп жашым төгүлдү.  
Билбегенге бу түлкү —  
Тебетейлик териси,  
Билгендерге бул түлкү —  
Жоонун колго келиши.  
Кагылайын Семетей,  
Эми ач кайкандан өтөлүк,  
Кыйма ташка жетелик,  
Чыгырык мүйүз Аккулжа  
Жаткан чыгар калжайып,  
Чоң кароолчу Аккулжа  
Колго түшсө дардайып,  
Кудайдын дагы бергени,  
Калбайбыз, балам, саргайып».

Деп, ошентип, карыя —  
Көп жашаган олужа,  
Ак сакалын коюндал,  
Аргымагын моюндал,  
Чыгып келип кыраңга,  
Серепчилеп он колун,  
Секинин алып болжолун,  
Абайлап карал кузгун көз,  
Адырдын алып болжолун:  
«О, кагылайын кулунум,  
Жалпайган жашыл арчада,  
Жарылып түшкөн марчада,  
Кылайып бүлбүл көрүнёт,  
Кулжанын таны болбосун?!  
Берчи, балам, дурбүнү,  
Келтирип туруп көрөйүн,  
Аккулжа болсо мен өзүм  
Акмалап барып өңөйүн!».  
Деп, ошентип, дүрбүнү  
Ала коюп караса,  
Жаткан экен Аккулжа  
Кара ташка жанаша.  
Жолду карал тикчийип,  
Жонун тозуп бүкчүйүп,  
Ар курайдын түптөрүн,  
Аңдып карайт чикчийип.  
Ал-аңгыча болбоду,  
Дарынын жытын алдыбы,  
Ыргып турду калжайып,  
Эки жагын элендел.  
Туура тартып дардайып,  
Көрө коюп Семетей,  
Балык кулак оттукту  
Кыра тартып жиберди.  
Милтесине куу күйүп.  
Аккелтесин имерди.  
  
Анда Бакай кеп айтат:  
«Токто, балам Семетей,  
Кулжанын сырын билбейсин,  
Мен атайын» деп айтат.  
  
Өкүм ёскөн Семетей,  
Өрткө кеткөн эмедей:

«Сакалың куудай болгончо,  
Тишин буудай болгончо,  
Ар качандан бир качан  
Жолума туура турасын,  
Жолума кесир кыласын,  
Майда·чайда жумушка  
Моминтил колду сунасын.  
Кызартпай эки көзүндү!  
«Эриктиң, балам, кулжаны  
Ат»десен боло өзүмдү!  
Армансыз мээлел атамын,  
Укпаймын, аба, сөзүндү!». Деп, ошентип, Семетей  
Өпкөнүн туура тушу деп,  
Өлчөмдүү жерин ушу деп,  
Басып турган кулжаны  
Атып туруп калды эми.  
Атканда түтүн булады,  
Аман-эсен Аккулжа  
Арышын керип чурады.  
Кароолдо турган Аккулжа  
Келген экен этине,  
Тиер эмес туягы,  
Кара жердин бетине.

Ачуусунан кан Бакай  
Айкырыкты салды эми.  
Семетейдин колунан  
Келтени жулуп алды эми.  
Колдураган кош окту  
Катарлата салды эми.  
Ал-аңгыча Аккулжа  
Ал адырды аттады.  
Араң гана кылактайт  
Аккулжанын ак таңы.  
«Айланайын Аккелте,  
Ата албасам, мага шерт!  
Ажалдай болгон Кулжага  
Тийбей калсаң, сага шерт!». Деп, ошентип, карт Бакай  
Окчо кармап мелтирип,  
Кароолго араң келтирет,

Карып калган кайран көз  
Жаш куюлат мөлтүрөп.  
Ай нурундај Аккулжа  
Алтынчы белди ашканда,  
Жетинчи белди басканда,  
Көк түтүнүн булатып,  
Аккелте үнү заңк этти,  
Арбандаған Аккулжа  
Айланып барып жалп этти.

Кубанып Бакай кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Эми, балам, кулак сал,  
Эмне десем, тилимди ал?!  
Күндүк гана жол калды.  
Өрдек-Көлгө барабыз,  
Аман болсо, Акшумкар  
Кууөрдөктү куткарбайт;  
Аны кармап алабыз.  
Аны кармап алган сон,  
Кесир болуп кетпесин,  
Калмакка коога салабыз.  
Күмүш күйрук, жез канат,  
Жибек тыбыт өрдек бар,  
Чагылгандай учса да,  
Табына келип калганды,  
Куттара койбос Акшумкар.  
Аржагында сазы бар,  
Жайылган койдой ташы бар,  
Тумандай болот учканда,  
Өрдөгү менен казы бар.  
Кагылайын Семетей,  
Ошого бачым жетели!  
Жөлкилдеп турган жекени,  
Жекени менен балыры —  
Кууөрдөктүн мекени.  
Жаралганда ошол көл  
Ошол бүткөн эмедей,  
Илбесини көлдөрдүн  
Кошо бүткөн эмедей,  
Жүргүн балам, жүргүн» деп,  
Көргөн жолун баштады...»

Эчен белес тоолорду  
Аркасына таштады.  
Бир күн, бир түн өткөндө,  
Боз кайкыга жеткенде  
«Эми балам келдик,—дел,—  
Эмки жумуш мендик,—дел,—  
Келе балам шумкарды,  
Ченин мыктап алайын,  
Чебердеп өзүм салайын,  
Жаңылыш кетсе Кууәрдек,  
Жазгырып кетчү далайын».—  
Дел, ошентип, калганда,  
Семетей буга көнбөстөн,  
Укмаксан болуп бербестен,  
Кыя тартып бастырып,  
Кыйкырык менен шаштырып,  
Арбактарын чыкырып,  
Акшумкардын башынан  
Томогосун шыптырып,  
Аккелтени тарс коюп,  
Добулбасын карс коюп,  
Карап турган кезинде,  
Көтөрүлүп көп өрдөк,  
Учуп жатты болунуп,  
Андып турду Кууәрдек  
Жекенден башы көрүнүп.  
Анык жоону көргөн соң.  
Сүңгүп барып токтолуп,  
Наспай атым жок болуп,  
Бут атым кетип оқтолуп,  
Мерчеми келип калганда,  
Кереметтүү Кууәрдек  
Көкөлөп учту ок болуп.  
Ак жолборстой жүрөктүү,  
Адамдан башка билектүү,  
Капаланса, кар жааган,  
Каарланса, кан жааган,  
Кабагын ачып күлгөндө,  
Асмандан жайнап шам жанган  
Кан Манастын баласы  
Бура тартып тулларды,  
Бат жетсин деп күч менен,  
Шилтеп калды шумкарды.

Канатын кенен жаза албай  
Чалгынын эркин жая албай,  
Акшумкар жерге урулду.  
Күүлөнүп тийген шумкардын  
Буркурап жуну жулунду,  
Канаттары дирилдеп,  
Ченгелдери бириндеп,  
Каршы-терши сунулду,  
Карагаттай эки көз  
Каалгып барып жумулду.  
Жез канаттуу Кууәрдек,  
Жеткирбес болуп кубулду.

Муни көрүп карт Бакай,  
«Онбогон чунак, онбодун,  
Мен салам десем, болбодун!  
Шум Кууәрдек Конурга  
Шукшурулуп барат го,  
Бейпайды бизге салат го!  
Семетей менен бул Бакай,  
Бейитсиз өлүп калат го.  
Кабар айтып камынтып,  
Жан казандай кош башты  
Жанжундар кесип салат го!  
Айланайын Акшумкар,  
Ушунтип өлчү сен белен,  
Керегиме жаратпай,  
Кейишке калчу мен белем?».

Ал-ангыча Акшумкар  
Калтырап кайта тирилди,  
Улам-улам силкинип,  
Эс алганы билинди.  
Сендиректеп козголуп,  
Эки жагын карады,  
Эми ойгонгон эмедей,  
Экиленип таанды.  
«Айланайын Акшумкар,  
Түшүрө көрбө каранды.  
Билбей калдың жарыктык  
Белгисиз кеткен арамды!».

Ушунтип, Бакай айтканча,  
Сергип калды Акшумкар,  
Кууэрдөктү көргөнсүп,  
Эргип калды Акшумкар.  
Күмүштей болгон канаты  
Күч менен Шумкар сабатты,  
Темирдей болгон чалғыны  
Теминип өргө баратты.  
Көкөлөп чыгып Акшумкар,  
Кошулуп сыйып алды эми,  
Учкан жаа болуп калды эми.  
Ачууланган Акшумкар  
Куушурулуп шуулдап,  
Добул жүргөн эмедей,  
Тоо-токойлор дуулдап,  
Калкандай болгон канаты  
Ирмелгени билинбей,  
Ак булаттун устүнөн  
Алда кайда дирилдейт.  
Какандардын Кууэрдөк  
Канатты кайрып таштаптыр,  
Капкасы темир ордого  
Азыр эле Кууэрдөк.  
Кирип кете жаздалтыр.  
Жетер-жетпес Акшумкар  
Каарданып калыптыр,  
Шакылдап үндү салыптыр.  
Шашканынан Кууэрдөк  
Кайсалактап калыптыр.  
Чамгарактап, чарк этил,  
Эми түшө берерде,  
Кагылайын Акшумкар  
Кайра серпип алыптыр.  
Канатын сүйрөп Кууэрдөк,  
Баркылдап үндү салды эми;  
Темир текөөр Акшумкар  
Алкымдан мыкчып алды эми.  
Ала канат чиркиндин  
Башынан мыкчып салды эми.  
Көтөрүп алып өрдөктү,  
Көкөлөп чыкты күркүрөп,  
Көрүп турган жандыктын  
Бүткөн бою дүркүрөп.

Эништеп учуп калганда,  
Салмоор таштай диркиреп,  
Ошол кезде кан Бакай,  
Эмне болуп чыгат деп,  
Көзүнөн жашын көлдөтүп,  
Отурганда киркиреп,  
Ошол кезде Акшумкар  
Куу канаттуу өрдөктү  
Көтөрүп келип конду, дейт.  
Семетей менен Бакайдын  
Дүйнөсү түгөл болду, дейт.  
  
«Эми кудай берди,— деп,—  
Эсирген душман келди,—  
деп,—  
Айланайын Акшумкар,  
Арам жоону женди» деп,  
Бакай менен Семетей  
Жоосун жеңген эмедей,  
Көнүлдөрү голду, дейт.  
«Эс алалы эми» деп,  
Өрүү болуп бой керип,  
Ошол жерге конду, дейт.  
Далай эрди арыткан,  
Далай элди жарыткан,  
Көпту билген эр Бакай  
Үккан экен укмуштан  
«Жез канаттуу өрдөктүн  
Этин жеген ёлбайт» деп,  
«Ушул дүйнө бүткөнчө<sup>1</sup>  
Аркы жайды көрбайт» деп.  
Аны сүйлөп жайкалып,  
Касиети байкалып,  
Акшумкарга чокутту.  
Ардагым деп чайкалып.  
Тазалап алып өрдөгүн,  
Өпкөсү менен бейрөгүн  
Кумайыкка жегизди.  
Оорукта калган экөөнө  
Эки кесип эт койду.  
«Эки кесим этинен  
Каныкей менен Айчүрөк  
Татып калсыш» деп койду.

Семетей менен эр Бакай  
Каркылдашып күлүшүп,  
Қалган этти жеп койду...

Муну мындай таштайлык,  
Семетейди Карагүл  
Алдаганын баштайлык.





## СЕМЕТЕЙДИН КАРАГУЛГА АЛДАТКАНЫ

**Б**

акайды түштүк калтырып,  
Жараксыз жалгыз бастырып,  
«Жол күзөтүп кайтам,—деп,—  
Болгонду. аба, айтам,—деп,—  
Жарагы жок салт кетти  
Жолуга койбос шайтан,— деп,  
Конурга быйыл жолугуп,  
Капшыра сайып өтсөм,— деп,—  
Асылдар кунун бүтүрүп,  
Армансыз болуп кетсем,— деп.—  
Элимдин кегин бүтүрүп,  
Тилегиме жетсем» деп,  
Самап турган кезинде,  
Чоң Теректин жанынан  
Карап турган кезинде,  
Күн кызырып ийнине  
Бата турган кезинде,  
Кан Конурбай чон калча

Көп жылкысын аралап,  
Келип калды кечинде.  
Сурнайын катуу тарттырып,  
Асемин башка арттырып.  
Добулдун үнү күнгүрөп,  
Жер көчүрүп күнгүрөп,  
Алтымыш кечил, кырк төрө  
Жандай чуркал алыштыр.  
Конурбайдын оозунан  
Буркурап чыккан кек түтүн  
Жөө туман болуп калыптыр.  
Түркүн-түркүн сан жылкы  
Жерди жайпап калыптыр.  
Кыл-Эртиштин боюнда  
Чыйырчыктай кара ала  
Чыпка куйрук сары ала,  
Макмал жүндүү, капкара,  
Башайыдай кара ала,

Ар кайсысы ар башка,  
Қалдайып жаткан сан жылкы,  
Бир жагында Торкашка...

Муну көрүп кан Конур,  
Жылкычыга кан болгон,  
Атагы журтка даң болон,  
Карагулга кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Мен жердин баарын чарладым,  
Барбаган жерим жок болду,  
Каргашалуу Семетей  
Кара жерде турганда,  
Кабыргама ок болду.  
Жоболондуу түгөттүн  
Азырынча шеги жок.  
Качан болсо күн үчүн,  
Келбей коёр эби жок.  
Келип калса бул чунак,  
Жекелешип чыгууга  
Менден башка тәци жок.  
Жортуп жүрүп жер кезин,  
Конурбай да карыды.  
Желдей учуп дем албай,  
Алгара да арыды.  
Мен ордомо кетемин,  
Мында туруп нетемин.  
Жылкыны жакшы багынар,  
Чалгыны мыктап чалынар.  
Кокустан мага жоо келсе,  
Тезирээк кабар салынар?  
Сөөгү агарсын Алгара,  
Кеп минилди жаныбар;  
Кеп жылкыга ээрчитпей,  
Бетөнчөлөп багынар.  
Каргашадан кабар жок,  
Аман-эсен калынар!  
Кырдалында Алгара  
Кебелбей чуркаар чагы бар  
Кунун кууса Семетей  
Конурбайдын колунан  
Ага турган каны бар!  
Күн куубаса, жаманды

Баш көтөртпей басууга  
Конурбайдын камы бар!  
Ушул сездү, Карагул  
Унупааар, баарынар!».

Деп, ошентип, Конурбай  
Карматып алып ат минип,  
Ат мингенде бат минип,  
Жан казандай канжасын  
Кайта-кайта сүргөнсүп,  
Күндөй болуп күркүрөп,  
Ажардана күлгөнсүп,  
Аяктай болгон оттук таш  
Ары шилтеп алды эми.  
Муштумдай кууну күйгүзүп,  
Чоң канжага салды эми.  
Оозунан чыккан көк түтүн  
Тумандай болуп калды эми.  
«Карагул, эми кош бол» деп,  
Кайра жолго салды эми.  
Күүгүм кире, күн бата,  
Элдин алды жуп жата  
Жолум үйдөн Семетей  
Шыкаалап карап турду эми.

Ошол кезде Карагул  
Кош жаздыкты койдуруп,  
Тел кулунду сойдуруп,  
Жылкычынын баарына  
Колу-бутун чойдуруп.  
Жаткан эле дардайып,  
Козу кирип жаткыдай,  
Кош таноосу барбайып.

От жаккан бала ошондо  
Үргүлөп кетип түш көрөт,  
Түшүнде укмуш иш көрөт,  
Көргөн түшүн такылдап,  
Карагулга өткөрөт:  
«Кызыл буурул ат минип,  
Кызыл чийки жаш жигит  
Кыраан чалып жүрүптүр,  
Конурбайдын сур жылкы.  
Минилбеген кур жылкы

Айлап алып жүрүптүр.  
Жолукканды жолунан  
Байлап алып жүрүптүр,  
Кезиккенди күч менен  
Жайлап алып журуптур».

Деп, ошентип, айтканда,  
Каарын салып Карагул,  
Боконосу болк этип,  
Эт жүрөгү солк этип,  
Баланын көргөн түшүнө.  
«Мындан кийин бул түштү  
Айтпагын,— деп,— кишиге»  
Карматып алыш баланы,  
Түш-түшүнан койгулап,  
Кансыратып сабады.  
«Айтчы кайта айтчы!» деп,  
Кекеп-мокоп баланы  
«Жалган эмес, чыным» деп,  
Бала түшүн какшады.  
Чыдай албай Карагул.  
Чилдей кылып баланын  
Башын жуулуп таштады.

Муну көрүп Семетей  
Кылгылыгын баштады,  
Дөөгүрсүгөн дөөлерүн  
Жылас кылып таштады.  
Каарданган Семетей  
Айкырыгын тыйбады,  
Төшүнө минип желгилеп,  
Карагулду кыйнады.  
Ачусу келген Семетей  
Башына каптап чапанын,  
Жулуп-жуулуп таштады  
Карагулдуң сакалын..

Карагул анда зар ыйлап,  
Семетейге кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Көргөнүм жалган болбосо,

Ишимди кудай ондосо.  
Семетей болуп жүрбөгү?  
Семетей болсон, арман жок,  
Аман көрдүм жанынды,  
Издеген жогум табылды.  
Айланайын жетимим,  
Букардан аман келдицби?  
Карып кеткен кезидир,  
Кан Темирди көрдүңбү?  
Мен Манастын эли элем,  
Карагул деген мен элем.  
Кабылан Манас барында  
Карагул кимден кем элем?  
Манастын көзү өткөндө,  
Сен Букарга тентип көткендө,  
Көкченүн уулу Үмөтей  
Жылкычы кылды өзүмдү,  
Бирдеме десем коркутту,  
Аламын деп өтүндү;  
Тен атаны тен кылбай,  
Укпады айткан сөзүмдү.  
Ошондо келдим калмакка!  
Манастын көзү өткөндө,  
Кеп кордук бизге жеткендө  
Чыйырды менен Қаныкей  
Ала качып өзүндү,  
Темир канга кеткендө.  
Азыгымды аркалап,  
Курган жанды калкалап,  
Качып баргам казакка.  
Қазактан качып калмакка,  
Айланайып Семетей,  
Учурадым арбакка.  
Жаны курсун темселеп,  
Жан багып жүрөм ушунда!  
Жадырап жаткан элим жок,  
Арбактын калдым тышында.  
Қаныкей менен Чыйырды  
Қайрылып аман келдибى?  
Таластагы өз элин  
Аман-есен көрдүбү?  
Жер куруткан түгөт чал  
Желмогуз Жакып өлдүбү?».

Деп, ошентип, Карагул  
ыйлап турат безилдеп,  
«Айланайын Семетей,  
Куткарып алар кезин» деп,  
Жалынып мойнун кучактап,  
Жалооруп ыйлап, бышактап,  
Сыздап турду Карагул.  
«Жан учүн калмак болдум» деп,  
Боздол турду Карагул.  
Семетейдин намысын  
Козгол турду Карагул.

Семетей буга ишенип,  
«Уят болуп калдым,— дейт,—  
Жайын укпай абамдын  
Сакалын жулуп салдым,— дейт.—  
Кылбаган санат көрсөтүп,  
Кыл калтыrbай жулдум» дейт.  
Карагулдун астына  
Семетей түштү «абам» деп,  
«Ошол' кылган айбыма  
Агамды өзүм багам» деп,  
«Бакайды кошуп абама,  
Ага кылып алам» деп,  
Тургузуп алып кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Алгараны абаке,  
Кармал бергин,— деп айтат,—  
Чаалыгып калды Тайбуурул,  
Ал араны минейин,  
Буудандыгын билейин.  
Бөтөн буудан жылкы, дейт,  
Майданга минип кирейин.  
Бетиме келген манжууну  
Бээжинге чейин сүрөйүн!».

Карагул анда кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Қара баскан Алгара  
Кызыбаса жүгүрбөс,  
Кырк күнчүлүк жол чапса  
Кыйналып арыл бүгүлбөс,  
Алгараны минип ал,

Аягын азыр көтөрбөйт,  
Аныктап сырын билип ал!  
Үч күндөн кийин оштонот,  
Асмандан учуп жүрөт ал».  
Деп, ошентип. билдирибей,  
Камчы салса баслаган,  
Желгенинен жазбаган,  
Таш токум болуп арыган,  
Өзу кашан карыган,  
Кыйды кара атанган  
Чоң каратты мингизди.  
Балакеттуу Карагул  
Анкоо чалыш баатырга  
Чууттугун жүргүздү.  
Тайбуурулду агытып,  
Көп жылкыны чубатып,  
Жолго салып жүргүздү.

Бала жолборс Семетей  
Ак доолду курс кооп,  
Аккелтени тарс кооп,  
Ач кыйкырык жаңырды,  
Ач арстандай чамынды,  
Айгайды уккай жылкычы  
Акылынан жаңылды.  
Манас, Манас бакырып,  
Манастап ураан чакырып,  
Жаныртып доол күнгүрөп.  
Түмөндөп жаткан кеп жылкы  
Түп көтөрө дүнгүрөп,  
Кулундары кудундац,  
Калын жылкы чурулдап,  
Данкандан чыккан чандары  
Кеккө карай бурулдап,  
Кунандары жарышып,  
Күйругун сыртка салышып,  
Ангилери алышип,  
Кексөө болгон карысы.  
Жүрбөй артта калышып,  
Ашкан аяр Карагул  
Алгараны алкынтып,  
Өзу минип бастырды,  
Чаң тополоа түшүрүп,

Көп жылкыны шаштырды.  
Карагул келет кекенип,  
Сыртынан белин курчанып,  
Укуругу колунда  
Этегин кайра қыстарып,  
Қышкы кирген буурадай.  
Қычыратып тиштерин,  
Ойлоп келет ичинде,  
Қыла турган иштерин.

Күтүп турган Бакайга  
Жетүүгө жакын калганда,  
Алгарасын идерип,  
Үзөнгүгө чиренип.  
Оңтоюна келгенде,  
Сууга кире бергенде,  
Көлтирип туруп Семенди,  
Төбөгө тартып жиберип:  
«Каканчыга барамын!  
Каныма кабар саламын!  
Карагул далай алдаган  
Далайын сендей баланын».  
Деп, ошентип, Карагул  
Калабаны арбытып,  
Качып калды кайрылбай.  
Алгара менен аргытай...

Семетей сууга чөмүлүп,  
Көзүнө жаны көрүнүп,  
«Алда кандай болом» деп,  
Көнүлү көпкө белүнүп,  
Кыл Эртиштин суусуна,  
Адам тургус буусуна,  
Кулак тунган Эртиштин  
Күрпүлдөп аккан чуусуна  
Ағындыдай думбалап,  
Семенди алыш жөнөдү.  
Қанча баатыр болсо да.  
Тилсиз жоо ага көнөбү?  
Семетейдин башынан  
Сызып-сызып кан кетти,

Кыйдыкара атынан  
Алда качан ал кетти.  
Қылчактап жүргөн Тайбуурул  
Көрө коюп туйгунун  
Кишенеп келип Семене  
Тосо берди күйругун.  
Ачуусунан ээлигип,  
Манастын уулу Семендин •  
Заманасы куурулду.  
Жарагы жок секирип,  
Жайдак минди Буурулду.  
Буурулду минип чуратып,  
Оозунан көбүк буратып,  
Өткөндө белдин онунан  
Албарстай болгон Семетей  
Карагулду шаштырып,  
Кууп жетип соунан,  
Алгараны аргытпай.  
Күйругунан бек кармап,  
«Күткарбасмын» деп кармап,  
Күйругун ороп оң колго,  
Токтотмокчу болгондо,  
Алгараны аягы  
Аркардай болуп сунулду,  
Жибектей болгон күйругу  
Түбүнөн бери жулунду.  
«Сакалы жок, күйруксуз,  
Барып кабар бергин» деп.  
Куубастан Семен бурулду.  
«Түк эсиңден чыгарбай,  
Мыктап уккун мунумду!  
Көргөнүндү Конурга  
Толук баарын айтып кел!  
Кек-Кыядан күтөмүн,  
Өзүн баштап кайтып кел!»  
Деп, ошентип, Семетей  
Күлмүң этип жол жүрүп,  
Көп жылкы менен мол жүрүп.  
Шердин уулу шер Семен  
Бакайга келген кезинде,  
«Оорукта жатпай келдик» деп,  
Күлчоро менен Канчоро  
Келип калды қечинде.

Конурбайдын көп жылкы  
Семетей тийип алыптыр,  
Чыйырчыктай кара ала,  
Башайыдай сарала,  
Чыпка күйрук, уя жал  
Жерди таптал калыптыр.  
Байкал көрүп Күлчоро,  
Күлүндөбөй көп айтат,  
Көп айтканда деп айтат:  
«Атаны кокуй дүнүйө,  
Арбыды мәэнет күнүгө!  
Көзүм тойбайт карага  
Көп жылкынын бирине.  
Багалчагы бир тутам  
Байтал айдал келиптири,  
Толорсугу бир тутам  
Абакем торпок айдал келиптири».  
Деп, ошентип, Күлчоро  
Кайгыланып турганда,  
Иштери келип онунан,  
Кырымдын уулу Мурадыл  
Учурал калды жолунан.

«Мындаи кезек келбес,— деп,—  
Минтип кудай бербес» деп.  
Каарданган Семетей  
Шумкар тийген тоодактай,  
Мурадылды баш кылып,  
Качканына койбостон,  
Кара канын чачтырып,  
Тайбуурулдун бутуна  
Эчендерин бастырып,  
Кубанышып күжулдап,  
Буудандарын табышып,  
Кызыкка мыктап канышып,  
Өз аттарын минишип,  
Аңгемеге киришип,  
Эртиштин тоосун кыркалап,  
Айдал жылкы сүрүшүп,  
Көк мойнокко келишип,  
Көнүлдөрү эришип,  
Туу байталын союшуп,  
Туурал жатып коюшуп.

Кулчорону күзетке  
Аттандырып коюшуп,  
Камырабай баатырлар  
Буту-колду чоюшуп,  
Жортуулдагы баатырлар  
Өзөнгө жылкы салды, дейт,  
Өрүү болуп калды, дейт...

Муну мындаи таштайлы,  
Карагулдан баштайлы,  
Жүлма болгон Карагул  
Аян кылып турбастан,  
Аттын башын бурбастан,  
Барып калды чебине,  
Кан Конурбай шерине!  
Карагулга караса,  
Сакалы жок мултуюп,  
Алгарага караса,  
Күйругу жок чултуюп  
Кабар угуп Конурбай,  
Капа болуп тултуюп,  
Алоокенин эр Конур  
Калың колго көп айтат,  
Көп айтканда деп айтат:  
«Эрлердин кунун кубалап,  
Семетей келген турбайбы,  
Семетейге алдырсам,  
Ушул турган Конурду  
Көкө тенир урбайбы!  
Көзүм тирүү турганда,  
Көпелектэй жетимдин  
Көрүнөмүн көзүнө.  
Баатырлар, кулак салгыла,  
Айтып турган өзүмө!  
Карман турган калың кол  
Жардыгымды тыңдасын!  
Бири да моюн бурбасын.  
Эрдемсинген жетимгө  
Тамашаны салалык.  
Талпактай сабап алалык,  
Тайбуурулду баш кылып  
Буруттардын тулпарын  
Олжо кылып калалык,

Эчен жолу бурутту  
Чаба жүргөн кол ушул,  
Буруттарга бүлүктү  
Сала жүргөн кол ушул.  
Кансыктатып катынын  
Ала жүргөн кол ушул.  
Аттандым бурут дартынан,  
Калкылдаган калың кол  
Келе берсин артыман!».

Дел, ошентип, Конурбай  
Алгарага алтындан  
Сым тартып күйрук салдырып,  
Жанындагы ақылман  
Жайсандарын алдырып.

«Айгайлаган чуу менен,  
Алтын ала туу менен,  
Аттанғыла» деп айтып,  
Ачуюланып бек айттып  
«Ушул жолдун тоомунаң  
Чыкпагыла!» деп айтып,  
Түпөктүү найза калтылдал,  
Көзүндө таштек жаркылдал,  
Семетейдин артынан  
Жөнөп калды баркылдал.

Муну мындај таштайлык,  
Семетей. Чүрөк, Конурдун  
Аңгемесин баштайлык.





## СЕМЕТЕЙДИН ЖАРАЛАНЫШЫ. АЙЧУРӨКТҮН ОҚАТАГАНЫ

K

аары катуу Конурбай  
Каалал күттүм келбеди,  
Кайратын толук көрсөтүп,  
Кармалашып көрбөдү.  
Баатыр болсо өлтүрүп,  
Же колумдан өлбедү.  
Сара ала калың жылкыдан  
Үмүтүн үзүп калган го?  
Коркутуп айтып Карагул,  
Конурдун үшүн алган го?  
Камы келбей Конурбай,  
Камыгып жатып калган го?  
Қалдайдын калың жылкысын  
Уурдагансып кетпейин,  
Түн жамынып жашынып,  
Турдагансып кетпейин.  
Баатырдыгы чын болсо,  
Куубай койбос Конурбай,

Күтпөгенүм жөн болбос,  
Жоругу жок баатырдай,  
Тоспой кантип кетейин,  
Эрдик менен алышпай.  
Элге барып нетейин.  
Кек-Кыядан өткөндө,  
Кек-Өзөнгө жеткенде,  
Үч күнү жатып ал жерге,  
Өрүүн болуп алайын.  
Өчөндөгөн чон манжуу,  
Арманы жок алышсын,  
Тулпарларды зыргытып,  
Найзаларды кылгытып,  
Жекелешип калайын».

Деп, ошентип, Семетей,  
Элде жүргөн эмедей,  
Ағолпоктун бүчүсүн

Чыгарып таштап жиберип,  
 Нардай болгон Буурулду,  
 Бура тартып имерип,  
 Көп жылкынын четине,  
 Алагар көзүн жиберип,  
 Күлчорого кеп айтты,  
 «Абаң менен алдыга  
 Кете бергин,—деп айтты,—  
 Бактыга башы малынып,  
 Балбылдаган көңүлден  
 Байыркы жоктор табылып,  
 Өзүнөн өзү күнгүрөп,  
 Күнгүрөгөн үнүнөн  
 Ой-тоонун баары дүңгүрөп,  
 Келе жаткан кезинде,  
 Кечки салкын бешимде,  
 Адамдан башка жараган,  
 Аллтык менен ақылы  
 Айжанғунга тараалган  
 Кажыбас баатыр Конурбай  
 Жолун тосуп Семендин,  
 Желбегей бейкут Семене  
 Жеткилең көзүн салыптыр.  
 Семетейди көргөндө,  
 Арман кылыш өзүнчө,  
 Күнгүрөнүп алыптыр.  
 «Манастан калган жетимди  
 Томуктай бала деп жүрсөм,  
 Тоодой баатыр турбайбы.  
 Токсон миң адам келсе да,  
 Толгоп башын жулбайбы?  
 Атасы Манас баатырдан  
 Алты эсे мыкты көрүнөт,  
 Айбатынан ажалдын  
 Көлөкөсү көрүнөт.  
 Ушундай бала бербеген  
 Кекө тенир—буркандар  
 Мага эле саран көрүнөт.  
 Айкөлдөй болгон Семетей  
 Менин уулум болсончу,  
 Айдал жүргөн көп жылкы,  
 Атаганат кор дүйнө,  
 Менин кунум болсончу!

Колумдан келсе чунакты  
 Тирүү кармап калсам, ээ!  
 Элчилигин алсам, ээ!  
 Берендерге тен қылыш,  
 Манжуулардын элине  
 Бейкут кошуп салсам, ээ!  
 Ушундан тууган баланы  
 Унчуклай турup Манжууга  
 Кан көтөрүп алсам, ээ!  
 Жалбагай ооз, жар кабак,  
 Адамда мындаи болобу!  
 Баатырды баатыр дебестен,  
 Кемиткен адам онобу!  
 Ааламга топон суу келсе,  
 Алсыраган көп элди  
 Көтерүп алчуу кеме го?  
 Жазы мандай, жалын көз,  
 Кара кылды как жарган,  
 Калыс болчу неме го?  
 Көбүрүп турган чунакка  
 Көңүл айтсам болбойт го!  
 Көрүнүп койсом көзүнө,  
 Көз ачканча сомдойт го!  
 Айткандан кайтпас неме экен,  
 Көнөктөй болгон башымы  
 Көөдөнүмдөн толгойт го!».

Деп, ошентип, эр Конур  
 Ала тоодой жондонуп,  
 Ач жолборстай комдонуп,  
 Очогорго от коюп,  
 Олпоксуз ачык төшүнө  
 «Өлчү жердин тушу,—деп,—  
 Өлгөнүн, балам, ушу» деп,  
 Кош дүрмөттү салды эми,  
 Коржоюп турган чиркинди  
 Колкого тартып калды эми.  
 Семетейдин көзүнөн,  
 Кек жалын чыгып төгүлдү,  
 Көшүлүңкү көөдөндөн  
 Кош кабырга сөгүлдү.  
 Көөдөнүнөн аккан кан  
 Агып турду көнөктөп,

Айкашарга алы жок,  
Тайбуурулга өбөктөп,  
Энгезердэй Семенди  
Тайбуурул алып бурулду.  
Аркардай болгон шыйрагы  
Жерге тийбей сүпүлдү.  
Очогордун дабышы  
Обочо кеткен Күлүскө  
Онтоғондой угулду.  
«Конурбай келип калган го?  
Абамды жайлап салган го!  
Конурдун канын ичлесем,  
Күлүс атым жалган го!  
Жаны чыгып кеткеиче.  
Жан абамды көрөйүн.  
Конурдун башын албасам,  
Абама курман чалбасам,  
Туубай туна чөгөйүн!  
Күлчоро болуп жүрбестөн,  
Бүгүндөн калбай өлөйүн!».

Деп, ошентип, Күлчоро,  
Сарааланы камчылап,  
Ачуусуна чыдабай,  
Салаалап жашы тамчылап.  
Қырга чыгып караса,  
Тайбуурул жолго салыптыр.  
Алгараны камчылап,  
Конурбай кууп калыптыр.  
Бөрү тил найза жалтылдан,  
Буурулга жакын барыптыр.  
Кан жыттанган Конурбай  
Манжуулап ураан салыптыр.  
Семетей солго шылк этсе,  
Тайбуурул кошо былк этет.  
Семетей онго ооганда,  
Тайбуурул кошо кылт этет.  
Муну көрүп чоронун  
Көзүнөн жалын шыркырап,  
Оозундагы отуз тиш,  
Кыжырынан биркырап.  
«Манас! Манас! Манас!» деп,  
Оозунан түтүн буркурап,

Тездиги—учкан булдурук,  
Теминил найза сундуруп,  
Күркүрөгөн Күлчоро  
Качырып кирип калды, дейт.  
Кан көксөгөн Конурбай  
Кайрылып карап алды, дейт.  
Мин кишилик кайратын  
Чородон көрө салды, дейт.  
Алгарасын зыргытып,  
Атырылган чорого  
Кайрылып найза мылгытып,  
Бир-биринен жалтанбай  
Аттын башын чулгутуп,  
Ар кимиси өзүичө  
Аламын деп тырышып,  
Эки дөөнүн найзасы  
Тийген жерден ыргышып,  
Чамынды болуп болунүп,  
Сыныктары асмандан  
Чырылдап учат көрүнүп.  
Найзаны таштап жиберип,  
Айбалта менен имерип,  
Жакадан алып булкушуп.  
Ат үстүндө чидерип,  
Кармашып жаткан кезинде,  
Ажал карап тургансып,  
Конурбайдың бетинде:  
«Адам эмес, шер экен,  
Кулак уккан баатырдан  
Бөтөнчө бүткөн эр экен.  
Баладан ёлсөм, кармашып,  
Калмактар кандай дээр экен!»,  
Деп, ойлонуп, Конурбай  
Чала жара болсо да,  
Алды—күйнин карабай,  
Колунан чыгып жылбышып,  
Алгараны камчылап,  
Качып калды зыркырап.

«Өлтүрбөй кантип тынам» деп,  
Конурбайдын артынан  
Күлчоро кууду бургутуп.  
Алгара аяк кергенде,

Эңиштөн чыга бергенде,  
 Өрү калган ат менен  
 Өксүй шилтеп калды эле.  
 Куюндай болгон Алгара  
 Кулачын кенен салды эле.  
 Карылық баскан Қөгала  
 Бут атым алыс калды эле.  
 Құйұттүү болгон Құлчоро,  
 Эч айласын табалбай,  
 Өкүрүктүү салды эле.  
 Эңкейишке келгенде,  
 Эби кеткен Қөгала  
 Эптең жетип барды эле,  
 Құйұп турған Құлчоро  
 Найза бою калганда  
 Ажалынын жеткенин  
 Конурдун көзү чалганда,  
 Алгарасың чулгутуп,  
 Өргө карай тырышып,  
 Куюндай болуп көрүнүп,  
 Уч бут атым белүнүп,  
 Жеткирбесин билген соң,  
 Чоронун жашы төгүлүп,  
 «Кубалай берсем Конурду  
 Қөгала кургур жетебій  
 Жетип союп келгиче,  
 Абамдын көзү өтөбү?  
 Алы кеткен әбамды,  
 Аманында көрөйүн,  
 Айланып келип канкорго  
 Аныктап канын төгейүн.  
 Бул жорукту кылбасам,  
 Құлчоро болбой өлөйүн!»,  
 Деп, ошентип, Құлчоро,  
 Бура тартып бургутуп,  
 Қөгаласын чулгутуп,  
 Жетип келсе кайрылып,  
 Жаткан экен Семетей  
 Ақыл-эстен айрылып.  
 Бакай менен Канчоро,  
 Эч айласын таба албай,  
 Турған экен кайғырып.  
 Кара канды картыктап,

Ичине канды жибербей,  
 Өксөгөнү турса да,  
 Көзүнүн жашын имербей,  
 Кайран Бакай каркылдал,  
 Алек болуп олтурат  
 Чыңаган болот темирдей.

Құлчоро күйүп кеп айтты,  
 «Жарадар кылып Конурду,  
 Жетпей калдым» деп айтты.  
 Ачуусу келген Құлчоро  
 Жин тийгендей жуулунуп,  
 Семетейге бурулуп,  
 Жарасың көрүп кучактап  
 «Жайлаптыр» деп бышактап  
 Тийген жери арадай,  
 Ок жаткан жери чарадай,  
 Көрүнүп турат жүрөгү,  
 Солуп жаткан баладай.  
 «Атаганат дүнүйө,  
 Ичине кашы толобу?  
 Кан ичине толгон соң,  
 Абакем адам болобу?»  
 Абаке Бакай, макул деп  
 Буурулду азыр минейин.  
 Качып кеткен Конурга  
 Ылаачындай тиейин.  
 Абамдын жаңы чыккыча  
 Желмогуздай Конурду  
 Садага кылып иейин!».

Анда Бакай кел айтат:  
 «Секетин кетсем,—деп айтат,—  
 Коркуп кашкан баатырды  
 Корголотуп нетесиң!  
 Эсен болсо бул башың,  
 Эртели кеч кез келет  
 О, балам, тилегине жетесиң!  
 Семетей минтип жатканда,  
 Кантип таштап кетесиң!  
 Эр болсо сенден Конурбай,  
 Чыкпас беле жекеге,  
 Құчү келсе, балтасың

Шилтебес беле чекеге!  
Конурбай сенден качканы,  
Арбактар аны басканы.  
Качкан болсо Конурдун  
Талкаланат таштары!  
Семетейдин жарасы,  
Өлтүре койчу жара эмес,  
Бул жарадан өлгөн жан  
Манастан тууган бала эмес!  
Айланайын Күлчоро,  
Аткара турган ишиң бар,  
Минтил жаткан абаңа  
Көрсөтө турган күчүн бар!  
Бар сырымды айтайын,  
Батпай турат ичиме,  
Ок калыптыр көрдүнбү,  
Аралап барып ичине?  
Сен аттангын Таласка,  
Көрүнбөй жалгыз кишиге.  
Кыргыздын кылган ырымын,  
Кылалык да кичине!  
Жакшы киши деди эле,  
Мындай иштин ақылын  
Тапчу киши деди эле.  
Атасы Акуя олужа  
Улук киши деди эле.  
Айчурек өзү даанышман  
Тунук киши деди эле.  
Жазыктуу ишке барбаган  
Жубардай киши деди эле.  
Эркекке көңүл бурбаган  
Умайдай киши деди эле.  
Алып келгин Чүрөктүү,  
Ок аттатып калалык.  
Аттаган огу түшпесө,  
Чүрөктүү мууздал салалык,  
Айла кетсе бычактап,  
Токтогон огун алалык».

Деп, ошентип, бар сөзүн  
Күлчорого билгизип,  
Шамал менен жарышкан,

Суркоёнду мингизип,  
Алтайдын арсак тоосунан  
Таласты көздөй жургүзүп,  
Алдастап жаткан Семенди  
Чоң чатырга киргизип,  
Олужа Бакай олтурду,  
Аккан канды чорого  
Картык менен соргузуп...

Алмамбеттин Күлчоро  
Ак булуттун астынан,  
Калдайган жердин үстүнөн  
Жерге тийбей кылактап,  
Этек-жени булактап,  
Үч күн, үч түн жол жүрүп,  
Жалбарып өлгөн Манаска,  
Жетип келди түн менен,  
Айчурек жаткан Таласка.  
Кереметтүү Чүрөккө  
Кансыраган Семетей  
Түшүнө нечен кириптири,  
Күлчоро менен Конурдуя  
Чабышканын билиптири.  
Кара наиза карчылдап,  
Сайышканын билиптири,  
Айбалта кезеп имерип,  
Чабышканын билиптири,  
Калкандан кызыл от чыгып,  
Кармашканын билиптири.  
«Абамдын уулу жаш төрөм  
Алда кандай болот?» деп,  
Акундун кызы Айчурек  
«Кандай атка коном?» деп,  
«Келген журттап көчө элек,  
Келин атым ече элек,  
Тамашалап төрөмдүн  
Чымчыган көгү кете элек,  
Ок жеген бойдон окустан,  
Өлүп кетсе шер төрөм,  
Көнбөске кантип көнөйүн,  
Кара жолтой атыкпай.  
Төрөмдөн мурун өлейүн!».

Деп, ошентиң, Айчүрөк  
Күйүп турған кезинде,  
Көп жорукту көңүлгө  
Түйүп турған кезинде  
Эшиктен кирил шарт этип,  
Ай тийгендей жарқ этип,  
Айчүрөккө Күлчоро  
Амандык сурал кеп айтат,  
«Арстандай болгон абама  
Ок жанылды» деп айтат.  
«Айланайын жепеке,  
Очогордун чоң огу,  
Абамдан чылкрай токтолду,  
Канча дарман кылсак да,  
Түшүрөр айла жок болду.  
Жашынаң жолдон азбаган,  
Жамандык ишке баспаган,  
Өз эринен башкадан  
Этегин кайрып ачпаган.  
Таза ургаачы аттаса,  
Анаң огу түшөт! дейт,  
Ок түшкөндө өлүм жок,  
Кадимкидей бүтөт, дейт.  
Көптү көргөн эр Бакай  
Тазалыкка чыгарды,  
Айчүрөк жене өзүндү  
Абам Бакай жиберди,  
Уктуңбу, жеңе, сөзүмдү!».

Кейип, ыйлап Айчүрөк,  
Кара көзгө жаш алып,  
Кандай заман болот деп,  
Кызыл өңү кумсарып,  
Толук кабар уккан соң,  
«Аркамдан өзүн келгин!— деп,—  
Тилекти кудай бергін!» деп,  
Таң кашкайып атканда,  
Тараза жылдыз батканда,  
Канатын жайып калкылдал,  
Күйругун жайып жаркылдал,  
Асман менен зыпталдал,  
Айчүрөк учту шынылдал,  
Ай канаты жаркылдал,

Асман менен сызганда  
Айдын жүзу тутулып,  
Күндүн көзү бузулуп,  
Ай жарығы түн болуп,  
Ачылбаган күн болуп,  
Канатынын дуусунаң  
Тоо-токойлор ун болуп,  
Бакайга жетип баргана,  
Бакай көрө салгана,  
Артык тууган Айчүрөк  
Күлдүк кылып калгана,  
Баданасын кийинил,  
Сүйүнгөндөн эр Бакай  
Ыргып туруп түйүлүп,  
«Балам жакшы келди,— дейт,  
Узак жаша, кулунум,  
Тилекти кудай берди» дейт.  
Болк-болк этип жүрөгү,  
Акундуң артык чүрөгү  
Айры өркөчтүү төө айтып,  
Ай түяктан бээ айтып,  
Алда канча мал айтып,  
Бир кудайга зар айтып,  
Пил баштаган нар айтып,  
Аябай малды көп айтып.  
Аксарбашыл кой айтып,  
Батасын алып Бакайдын,  
Айчүрөк окту аттады.  
Аттаса огу түшпөдү,  
Экинчи Чүрөк аттады,  
Анда да огу түшпөдү.  
Канчоро менен Күлчоро  
Жазалуу кылып Чүрөктү  
«Аттаган огу түшпейт» деп  
Салганы турат дүмөктү.

Сай соөгү бүтүн зыркырап,  
Эми Айчүрөк ыйлап буркурап:  
«Айланайын сырттаным,  
Издеп келип шумкарың,  
Чоң-Үргөнчтүн боюнда,  
Төрт-Күлдүн кенен оюнда,  
Перинин кызы Чүрөктү

Шашып әңкөн жерин бар,  
 Жалыныңа чыдабай,  
 Эрип кеткен жерим бар.  
 Мындан башка шегим жок,  
 Шек кылып айттар кебим жок.  
 Жалган жерден шум дүйнө,  
 Жүзүм кара болбойбу!  
 Арам деп ойлоп төрөмдү  
 Ичине кайғы толбойбу.  
 Бактысы жок бейбакты  
 Тириүлөй кылбай шермәндө,  
 Же кара жер азыр сорбайбу?!  
 Ай-аадамды қыдырып,  
 Өзүндуң издел жүргөндө,  
 Көрүнүп калдым ар жерге,  
 Көзүгүп калдым көл элге.  
 Мындан башка өзүмдө  
 Эң жазыгым жок эле.  
 Ак этектен түшпөген  
 Арманга бүткөн мына бул  
 Алда кандай оқ эле!!!».

Деп, ошентип, Айчүрөк  
 Озондоп ыйлас солкулдаپ,  
 «Шермәндө болбой өлем» деп.  
 Қоюндондун баары болкулдаپ,  
 Семетейдин үстүнөн  
 Акырын аттап жылжыды,  
 Аяктай болгон коргошун  
 Эр Семендин ичинен  
 Кулаткан таштай ыргыды!  
 Кытайдын қырма дарысын,  
 Қырып алган сарысын,  
 Кайнатма кара дарысын,  
 Кайнатып алган сарысын  
 Ала чуркал Құлчоро,  
 Қырқа коюп баарысын,

Бириң ичке себишил,  
 Бириң сырттан жагышыл,  
 Улам-улам дарыны  
 Семетейге беришип,  
 Туу бээлерди сойдуруп,  
 Казысын үйүп койдуруп,  
 Чөйчектөн тамак таткызып,  
 Семетейди казыга  
 Узунунан жаткызып,  
 Омкорулуп кыйраган,  
 Кабырганы кондуруп,  
 Кабыландай баатырды  
 Кадимкидай болтуруп,  
 Қөңүлдерүп жайлышып,  
 Сансыз жылкы айдашып,  
 Текести тепсеп өтүшүп,  
 Тууган элге жетишип,  
 Бууган белин чечишип,  
 Бардык журтка эп келип,  
 Тоюна тоодой эт берил,  
 Көп жылкыдан түтүнгө  
 Кур койбостон тек коюп,  
 Уй мүйүздөп олтурup,  
 Карылары нарк кылып,  
 Сан жетпеген жылкыга  
 Калың жүртүн нарк кылып,  
 Кадырлуу Бакай кашында,  
 Сары каны башында.  
 Ит ағытып, күш салып,  
 Кен Таластан сазында  
 Бейкут жатып калды, дейт,  
 Манастын уулу Семетей  
 Жыйырма беш жашында.

Муну мындай таштайлык.  
 Кан Конурдун Таласка  
 Чабуулунан баштайлык.





## КОҢУРБАЙДЫН ТАЛАСКА ЧАБУУЛ САЛГАНЫ

**M**

аңжуулардын Конурбай  
Казынасын ачтырып,  
Карк алтынын чачтырып,  
Калдайып жаткан тоолорду  
Калдыратып каздырып,  
Коргошунун ағызып,  
Калдайган болот темирди  
Каршы-терши чабышып,  
Кулак уккан, көз көргөн  
Усталарын жыйдырды,  
Найзага каскак даярдап,  
Калдайган калын токайдун  
Катууларын кыйдырды.  
Жетимиш миң найзаны  
Жеткилең ууга сугартып,  
Тилсимдүү жерге койдурду.  
Токсон күн чапса жоюлбас,  
Албарс кылыч, чоюн баш,  
Жетимиш миңден кылдырып,

«Бул жагы камсыз болду» деп,  
Муну да койду жыйдырып.  
Тоо текесин аттырып,  
Мүйүзүн кылдат чаптырып,  
Бугунун өөгүн тилдирип,  
Жебеге кере тарттырып,  
Жетимиш миң саалакты  
Керип бүттү кылдырып,  
Өрттөй болгон бурутту  
Коёюн деп тындырып.  
Муну да койду жыйдырып.  
Миң кулач милте кылдырып,  
Очогор огун куйдуруп,  
Канат коюп, жаа жасап,  
Тоодой кылып жыйдырып,  
Кекке тууган Конурбай  
Муну да бүтүп тындырып,  
Муну да коюп жыйдырып,  
Закгилерге кеп айтат:

«Баарын уккун,— деп айтат,—  
Кайратымдын барында,  
Күчүм толук чагымда  
Эчен жолу талкалап,  
Буруттарды айдадым.  
Акырында Манасын  
Кан жуткузуп жайладым.  
Өзүнөр көрүп турган иш,  
Өзөккө түштү мүшкүл иш!  
Мен Бәэжинге киргени.  
Жаңжуңду жеке билгемин,  
Алакандай буруттун  
Ак үйлүүсү кирбеди.  
Манастын уулу Семетей  
Манжуудан чыккан Конурдун  
Ким экенин билбеди!  
Бурут түгүл Чынмачын  
«Кан конур, өзүң бил!» деди.  
Қайсы жоого Конурбай,  
Күчү келбей, кирдеди?  
Качан болсо Конурбай,  
Калк бийлеген чон ушул,  
Касташканын кармаган  
Кара болот тор ушул!  
Таанытайын өзүнө,  
Көрсөтөйүн көзүнө,  
Унуканын буруттун  
Салайынчы эсине!  
Келтирейин бурутту  
Чачыла калган кезине!».

Деп, ошентип, Конурбай  
Алгараны чулгутуп,  
Туягын жерге мылгытып,  
Канжасын тартып кан Конур  
Түтүнүн көккө бургутуп,  
Чоңдору чогуу келишип,  
Жарактарын беришп,  
Кылкылдаган туу менен,  
Кыжылдаган чуу менен,  
Очотор мылтык октошуп,  
Отуз, кырктаң топтошуп,  
Найзаларын таянып,

«Калбайбыз» деп аянып,  
Пилге жүгүн жүктөшүп,  
Бирин-бири тиктешип,  
Эчен түркүн малдарын  
«Азық болот» деп алыш,  
Көрүнгөндүн баарысын  
Тамак кылып жеп алыш,  
Текести басып теминип,  
Көк желеңтер кылкылдал,  
Сел каптаган эмдей,  
Жердин бети кылкылдал,  
Алда канча дөө менен,  
Ат көтөрбөс жөө менен,  
Адам билгис шаң менен,  
Асман жапкан чаң менен  
Түндө жүрүп билинбей,  
Тынып жатат таң менен.  
Күн көрүнбей күүгүмдөп,  
Ат көрүнбей бүлбүлдөп,  
Сыйынып алыш аласка  
Хан Конур келди Таласка.

Алдына салып чалғынды,  
Артынан коюп кайгуулду,  
Алыстан кабар салууга,  
Аярдал коюп тоорулду,  
Түн боюнча Конурбай  
Кенешин кылып токтолду.  
Мындаicha деп бир адам  
Баш көтөргөн жок болду,  
Буйрук кылып Конурбай,  
Ошондо мындаай октолду:  
«Как эткен карга болгон жок,  
Камынтай басып калтыла!  
Манастын жалгыз жетимиин,  
Үйүнөн байлап алгыла!  
Жолуккан эле адамды  
Жол боюна жарыла!  
Капарсыз жаткан бурутка  
Катуудан казан калтырбай,  
Жумшактан күлүн сапырып,  
Талоонду мыктап салгыла!  
Жетпегенци сулуудаа

Бештен, ондон алғыла!  
Жансыздарым кеп айтат,  
Көңүл ачар эп айтат.  
«Семетейден таарынып,  
Күлчоро кеткен» деп айтат.  
Күлчоронун кеткени —  
Семетейдин башына  
Чындал ажал жеткени.  
Буркан, бакшы, манжууга  
Чындал жардам эткени.  
Иш оңунда болгон сон,  
Ээлигип эрлер кирбейби,  
Олжону канча алсанар,  
Күчүнөр эле келбейби!  
Жаккан отун өчүрүп,  
Түндүгүн жерге түшүрүп,  
Сапыралык бурутту  
Таласынан көчүрүп!».

Деп, сшентип, калгана,  
Түн жарымга баргана,  
Капарсыз жаткан ордону  
Туш-тушунаң камалап,  
Конурбай басты коргонду.  
Кең-Колдо жаткан қырк чоро.  
Эч кандай кабар билген жок,  
Конурбай келип калат деп,  
Капарына кирген жок.  
Жайлоодо жаткан Буурулду  
Семетей жетип минген жок.  
Зор айлакер Конурбай  
Жолдун баарын торгоду,  
Тышка адам чыгарбай,  
Ичке адам киргизбей,  
Курчап алды ордону.  
Ким экенин билгизбей,  
Жер бети толгон эл болуп,  
Элдин деми жел болуп,  
Жер силкүнткен үндөрү  
Каптап кетчү сел болуп,  
Қаркайып турган кара тоо  
Омкорулуп кетчүдәй  
Кара жер менен тәң болуп,

Олсуз дубүрт чыкканда,  
Очогор үнүн укканда,  
Манастын уулу Семетей,  
Эчтемеден кообу жок  
Жатат эле кенебей,  
Аголпокту жамынып,  
Ач арстандай чамынып.  
Атышаар жоого камынып.  
Кой башындай ок салып,  
Дары куюп Келтеге,  
Отун коюп милтеге,  
Сырнаизаны таянып,  
Тынчый албай жай алып:  
«Ажал айдал кол салып,  
Кесешкен жоом келгендө,  
Тилегим кудай бергенде  
Тайбуурулга жете албай,  
Боломбу эми шерменде!  
Кыйкырып жатчуу қырк чора  
Кыйноого түшүп калганбы?  
Кесепеттүү чоң калдай,  
Бардыгын қырып салганбы?  
Кайран абам кан Бакай  
Көргүлүктүү көргөнбү?  
Таарынып кеткен Күлчоро  
Чоң Конурдан өлгөнбү?  
Же болбосо Күлчоро,  
Өзү баштап келгенбү?!».

Деп, ошентип, тургана,  
Калың манжуу чуркурап,  
Ордого батып кире албай,  
Эмне қылып жатканын  
Семетейдин биле албай,  
Акылы айран таң болуп,  
Конурдун башы маң болуп,  
Очогор менен сарайды  
Он чакты атып калыптыр.  
Абасы Бакай кулагы  
Очогор үнүн чалыптыр.  
«Бир балакет болду» деп,  
Ык болуп жаткан эрлерге  
Мындайча кабар салыптыр:

«Айланайын балдарым,  
Кудай уруп салганбы!  
Капарсыз жаткан ордону  
Конурбай басып калганбы?  
Семетейдин колуна  
Темир зоолу салганбы?!  
Очогор үнү чаңырат,  
Үнүнөн тоолор жанырат.  
Ойрондоп салса ордону,  
Оёнун, кайдан табылат?!  
О, кагылайын Күлчоро,  
Санааса санга бир чоро.  
Салмакташып келгенге,  
Садагасы миң чоро,  
Таарынып турбай абана,  
Бул жорукту бил, чоро!».

Анда Күлүс кеп айтат,  
«Ай, абаке! — деп айтат,—  
Сырымды айттым өзүнө,  
«Чүрөк менен жакын» деп,  
Чачыкей айткан сөзүнө  
Ишенип алыш көк жалың  
Тил тийгизди өзүме.  
Кыйын болсо, Коңурга  
Жеке чыксын өзүнө!  
Эл көзүнө Айчүрөк  
Женем болуп көрүнөт,  
Чынын айтсам, өзүмө  
Энем болуп көрүнөт.  
Ак жеринен, абаке,  
Аралашып ушакка,  
Чын кабыргам сөгүлөт!».

Анда Бакай кеп айтат:  
«Акылсыз бала!—деп айтат,—  
Сенин ағаң Семетей  
Эрдиги бар, эси жок,  
Күнүлүктөн Чачыкей  
Ушак менен шықакты  
Кылганы менен иши жок.  
Сенден күмөн ойлосо,  
«Менин балам Күлүс» деп,

Эркелетип өзүндү,  
Келет беле Каныкей?  
Эр жүзүндү өлгөнчө,  
Көрөт беле Каныкей?  
Айбың болсо, кулунум,  
Айтпайт белем өзүнө.  
Мен билбеген иш барбы,  
Көрүнүп турат көзүмө,  
Конурбай канжар салбасын,  
Айланайын Күлчоро,  
Абакендин төшүнө.  
Аманында агадын  
Көрүнгүн, балам, көзүнө!  
«Күлүсүм качан келет» деп,  
Күтүп турган кезидир.  
Кайыгы аралаш кызыл кан  
Жутуп турган кезидир.  
Күлчоросу көзүнөн  
Учуп турган кезидир!».

Байдын уулу эр Бакай  
Деп, ошентип, калды, дейт,  
Жаркылдал күлүп Күлчоро,  
Сырнайзасын алды, дейт.  
Тайбуурулду коштотуп,  
Эр Бакайды баштатып,  
Чоролорду жайнатып,  
Кайнарга жетип барды, дейт.  
Асмандан түшкөн эмедей,  
Ач кыйкырык, куу сүрөөн  
Алмамбеттей Күлчоро  
Айкырыкты салды, дейт.  
Кыжылдаган манжууну  
Жарып кирип калды, дейт.  
Карышкырдай қырк чоро  
Найзаларын алды, дейт.  
Кумурскадай көп жоого  
Аралашып калды, дейт.  
Ошол кезде ордого  
Кезекчилөр киришип,  
Жакын келген душманга  
Аянбай жообун беришип,  
Ордону коргоп кармашып,

Ок жыландай арбашып,  
Жаралуусу кансырап,  
Эсендери алсырап,  
Коркоктору калтырап,  
Мүшкүл түшүп турганда.  
Ач арстандай айбаттуу  
Күлчоро ураан салды, дейт.  
Бийик коргон сепилди  
Аттатып өтүп эсен-соо  
Тайбуурулду жетелеп,  
Абасына барды, дейт.

Айласыз турган Семетей,  
Атасы келген эмедей,  
Чорону барып кучактап,  
Уялгансып кылчактап:  
«Кагылайын Күлүсүн,  
Берендей сенин жүрүшүн,  
Билбей аkmак болупмун,  
Чачыкейдин күнүсүн!  
Алтын жаның барында  
Жанымдын жарык күнүсүн.  
Камап жаткан калдайдын,  
Заарын алып коркуткан  
Кагылайын Кулусум,  
Кадимки Манас үнүсүн!».

Деп, ошентип, аттанып,  
Жерге батпай шаттанып,  
Баатыр Семен башында,  
Бала жолборс кашында  
Айкырыкты салышты,  
Айгайлаган манжууга  
Аянбай кирип калышты.  
Кара кытай калың жоо  
Манастап ураан чыкканды,  
Семендин үнүн укканды,  
Чаң асманга созулуп,  
Туш-туштан колдор кошуулуп,  
Замбирек атып топ коюп,  
Жазайылга от коюп,  
Калтаган калың сан менен,  
Калкан кийген эр менен,

Үйөр жүргөн сел менен,  
Үпчүн кийген эр менен  
Туу түбүндө турушуп,  
Тулпар минип урушуп,  
Чочмор менен чабышып,  
Чокудан канды ағызып,  
Айбалта менен салышып,  
Сабы колдо калышып,  
Кылыч менен чабышып,  
Чаны колдо калышып,  
Жарак колдон кеткенде,  
Жакасынан алышып,  
Аттан кулап калышып,  
Буттан торой чалышып,  
Чалкасынан салышып,  
Айрылбаган баш калбай,  
Алжайбаган каш калбай,  
Кара кытай, кыргыздар  
Кырылышты эс албай.  
Бир-биринен жазганбай,  
Болот найза мылгытын,  
Оозунан каның кулгутуп,  
Найзага келген адамды  
Тебетейдей ыргытып,  
Ортосунда баатырлар  
Калың жоону дыргытып,  
Бадана кийген оёндор  
Башын кесип туйлатып,  
Көй баатырлар киргенде,  
Кара кытай черүүсү  
«Көкө тенир, буркандал»,  
Качып жүргөн андан көп.  
«Кантеп аман калам» деп,  
Шашып жүргөн андан көп.  
Найза тийбей өзүнчө,  
Кулагандар андан көп,  
Өлгөн болуп коктуга  
Сулагандар андан көп;  
«Онбо, Конур, онбо!» деп,  
Бышакташкан андан көп;  
«Кандай заман болот» деп,  
Кучакташкан андан көп.  
Чан-тополон болушуп,

Чарчаганча согушуп,  
 Таластын үстү чан болуп,  
 Талаанын баары кан болуп,  
 Кыймылдабай кылтасы  
 Кылыч тийген андан көп.  
 Кый сүбөөдөн жардырып,  
 Кынылдаган мындан көп.  
 Айбалта тийген андан көп,  
 Алсырап жаткан мындан көп.  
 Кан токтобой шаркырап,  
 Кансырап жаткан андан көп.  
 Жүрөгү түшүп токтобой.  
 Сүэзлүп жаткан андан көп.  
 Ат үстүнө тура албай  
 Үзүлүп жаткан мындан көп.  
 Толурак учуп, чан басып,  
 Тоо көрүнбөйт адамга,  
 Кимиси душман, кимиси эл,  
 Жоо көрүнбөйт адамга.  
 Кан кечишкен майданда  
 Качкан кыргыз жок болду,  
 Кара кытай, манжууга  
 Качанғы кеги козголду...  
 Кордук көргөн Конурбай  
 Кол эсебин ала албай,  
 Берендерге беттешип,  
 Өзү мурун бара албай,  
 Жан чыдагыс баатыры  
 Чабалайга кеп салды:  
 «Бул чакчандаган бурутту  
 Ойрондоп жибер!» деп салды.  
 Керик минген Чабалай  
 Алды кийнин карабай,  
 «Мадыкан кунун алам,— деп,—  
 Талкан кылып салам!» деп.  
 Майданга кирип акырды,  
 «Баатыр болсоң, келгин!» деп,  
 Семетейди чакырды,  
 Чокмору менен жер салып,  
 Тозонду тоодой сапырды.  
 Бүтүн дүйнө жүзүнөн  
 Ким көргөн мындай баатырды!  
 «Атпай кыргыз уулuna

Салам,— дейт,— заман акырды!».  
 Ырацы жандан башкача,  
 Көрдөн чыга калгандай.  
 Көргөн адам таң калат,  
 Көмүрдөн ачып алгандай.  
 Кабагы бийик, өнү саз,  
 Эрибеген кара таш.  
 Көздөрү ачкан ородой,  
 Көргөн бенде жолобой,  
 Кан төгүшкөн майданда  
 Қылайган күчү коробой,  
 Астыңыз эрди албайып,  
 Устүнкү эрди далбайып,  
 Оозу үнкүр коргондой,  
 Оп тартканын соргондой.  
 Саадак, кылыч жарагын,  
 Асып алгаң боона.  
 Женилем деген коркунуч  
 Гүшөр эмес оюна.  
 «Семетей — бурут, келгин!» деп,  
 Чокморун алып колуна,  
 Тоодой болуп менсинип,  
 Тосуп турду жолуна.  
 Каргашалуу Чабалай  
 Калың болду калбасы.  
 Жети карыш казандай,  
 Жездөн кылган канжасы.  
 Куржун көзү тамеки  
 Канжасына уруктур  
 Коркуратып Чабалай,  
 Канжасын тартып туруптур.

Муну көргөн кишилер  
 Үрөйү кетип, кеп айтат,  
 Кеп айтканда деп айтат:  
 «Жалпыга жабыр келет бейм,  
 Жандын баары өлөт бейм?  
 Ат төбөлдөй аз кыргыз  
 Көргүлүктүү көрөт бейм?  
 Адамдан башка Чабалай  
 Адамдан тууган бала эмес,  
 Алдына түшүп жалыңса,  
 Аяп койчу жан эмес.

Калмактан тууган бала эмес,  
Кылымга өлчөөр жан эмес!  
Пери бекен, жин бекен,  
Адам турдүү пил бекен!».

Деп, ошентип, калың эл  
Убайым кыла баштады.  
Ошол кезде эр Бакай  
Мындай сүйлөй баштады:  
«Карал турган канынар,  
Улуу, кичүү баарынар,  
Берендердин баарысы,  
Өз тилимди алыца!

Бул жекеге чыккан Чабалай,  
Найзалашкан баатырды  
Найзага илип кетчу эле,  
Күрөшкө чыккан балбанды  
Жерге талтап өтчу эле.  
Эцишке чыккан баатырдын  
Колун үзүп алчу эле.  
Кордукту мындай салчу эле.  
Ошондо деле Чабалай  
Черин жазып кармашпайт,  
Комууттуу болул калчу эле.  
Жоонун бешин алганга  
Мылтыктан мыкты жарак жок,  
Мылтыктап кирип калгыла,  
Ошентип, жоону алгыла!  
Семетей, азыр аттанба,  
Козгөлбөй Конур жатпайбы.  
Кандай уруш болсо да,  
Каржалбаган күчтөрүн  
Душманынан катпайбы!  
Аленгир салчу күчүндү  
Арт жагына сактайлы!  
Билели жоонун салмагын,  
Тыңшагыла щашылбай,  
Айланайын балдарым!».

Деп, ошентип, калганда,  
Аккелтени баш кылып,  
Мылтыктарын маш кылып,  
Чашаңтап дары салдырып,

Чабалайга сундуруп,  
Куржун көзү дарыны  
Кулагына күйдүруп,  
Машаа кошкон көп мылтык,  
От койгондо «куп» этти,  
Жер чайкалып «дүп» этти.  
Илебине чыдабай,  
Кереге, уугу кыйрады,  
Кермеде аттар туйлады,  
Келжирип жаткан коркоктор  
Кейиш тартып ыйлады.  
Жер чайпалып басылды,  
Туман түшүп ачылды.  
Ачылса, туман караса,  
Ажап кызык тамаша,  
Келбэсиген Чабалай,  
Кериги менен өлүптур.  
Келбес жолду көрүптур.

Баатыр Бакай башында,  
Сары каны кашында,  
Замбиректи түзөтүп,  
Милтесин кайта түтөтүп,  
Жоону көздөй сундуруп,  
Жан, кулакты тундуруп,  
От койгондо күнгүрөп,  
Жер солкулдал дүнгүрөп,  
Кемпир-чалдар үлдүрөп,  
Төөлөр боздол бакырып,  
Тооктор беймаал чакырып,  
Катын, бала буркурап,  
Иттер улуп чуркурап,  
Туман түшүп, түн болду,  
Түйшүгү көп күн болду.  
Эт жүрөгү козголуп  
Эсин жыйып ала албай,  
Зенгиреп жаткан көп болду.  
Кылымда мындай иш болбойт,  
Кырылган элдер көп болду.  
Акыр заман журтуна  
Айтыла калчу кеп болду.  
Кара кытай—калың жоо  
Чабалайды көргөндө

Жол четине сүрүлдү.  
Чегирткедей эрбенде,  
Жонду көздөй түрүлдү.  
Шашып калган коркоңтор,  
Не кыларын биле албай,  
Өзүнөн өзү бүлүндү.  
Жан соогалап далайы,  
Курган жандан түңүлдү...

Кабагын салып эр Конур,  
Өзүнө-өзү кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Кандай кайғы күн болду,  
Төрөсүнөн чоросу эр  
Кара кытай калың кол  
Болуп калды кирилтер.  
Мени тилеп калганбы  
Канга тойбос кара жер!».

Деп, ошентип, Конурбай  
Ақыркы күчүн жыйнады,  
«Бергин, буркап, бергин!» деп,  
Алдындағы каранын  
Тизгинин тартып жыйынып,  
Кол башындей алтын бут  
Койнунан алып сыйынып,  
Элдеп оолак чет болуп,  
Семетейге бет болуп,  
Өзөкө түшкөн өчтөрү  
Жетеге жетчу кек болуп,  
Жекелеп Конур чапканда,  
Семетей чыкты бет болуп.  
Кармашкан жоолор калтырап,  
Карап калды тек болуп.  
Жер силкинген эмедей,  
Кезәнген үндөр күркүрөп,  
Карап турган жандардын  
Бүткөн бою дүркүрөп,  
Тайбуурул менен Алгара  
Бир-бирине беттешип,  
Учуп жүрөт диркиреп.  
Кайраты жок далайы  
Качып жүрөт зиркиреп.

Эсепте жок эки дөө  
Найза менен сайышат,  
Найзалары тайышат,  
Қалқандары қагышат.  
Айбалта менен чабышат,  
Қалқандардын бетине  
Кадимкідей жалындар  
Тутанып барып калышат.  
Баатырлардын башынан  
Буркурап көпкөк буу чыгат.  
Тулпарлардын этинен  
Булактап кара суу чыгат.  
Карал турган элдерден  
Жер козгогон чуу чыгат.  
Баатырлардын оозунан  
Көк жалын менен буу чыгат.

Семетей менен Конурбай  
Алыша албай бир-бирии,  
Кылыч менен салышты,  
Бир-бирине экөө тец  
Берер эмес намысты!  
Мындан айла таба албай,  
Алкалардан алышип,  
Аркы-терки барышып,  
Кол тийген жерин булкүшүп,  
Коржоидашуп жулкүшүп,  
Үзөңгүсүн тебишип,  
Кол кармашып эзишип,  
Аттардын бели бүгүлөт,  
Карап турган калың журт  
Жандарынан түңүлөт.  
Жойкундусу кан болуп,  
Жер бузулган чан болуп,  
«Кандай айла болот?» деп,  
Адамдын башы мак болуп,  
Тайбуурул менен Алгара,  
Алар да айла издешет,  
Тартышып турган учурда  
Бири-бири тиштешет.  
Чунандашып келишет,  
Бирии бири тебишет.  
Ошол кезде эр Конур

Асабадай Семенди  
Алкымынан алды, дейт,  
Артика тартып калды, дейт.  
Айласы кетип Семетей,  
Ала салчу немедей,  
Арткы кашка барлы, дейт.  
Карап турган көп кыргыз  
Чыдай албай өкүрүп,  
Чуркурашып калды, дейт.  
«Буруттун күнү бүттү» деп,  
Карап турган калың жоо  
Кубанышты салды, дейт.  
Ошол кезде Конурбай  
Устүнөн басып Семенди  
Мыкчып-мыкчып алды эле,  
Карап турган адамга  
Кайрылбастан Семетей  
Кыяматка барды эле,  
Ошол кезде Семетей  
Жер көтөргөн эмедей,  
Ана-мына дегиче,  
Ачып көздү жумганча,  
Жаш чыбыктай толгонуп,  
Жаш жолборстой жондонуп,  
Конурдун колун имерип,  
Колтукка муштап жиберип,  
Манастын уулу Семетей,  
Онолуп минип алыптыр,  
Ала тоодой қалчаны,  
Ачып көздү жумганча,  
Бакалоордон алыптыр,  
Чыкыйга колду салыптыр!  
Дем ала албай Конурбай,  
Оозун ачып калыптыр.  
Карап турган көп кыргыз  
А, кудайлап чуркурап,  
Тегеректеп алыптыр.

Ошол кезде Конурбай  
Эптел колдон бошонуп,  
Топурактай бозоруп,  
Оозунан каны тамчылап,

Алгараны камчылап,  
Качып жүрүп калыптыр.  
Ачынып алган Семетей  
Ак жолборс чапкан эмедей,  
Атырылып кекенип,  
Манастан ураан салыптыр.  
Алгараны узатпай  
Айкалышып калыптыр.  
Тоодой болгон Конурду  
Тоо кулаткан эмедей  
Алгаранын үстүнөн  
Ажыратып салыптыр.  
«Кан Коңурбай еттү» деп,  
«Калктын кеги бүттү» деп,  
Башын кесип ыргытып,  
Кара канын жылжытып,  
Бура тартты Семетей  
Тайбуурулду чулгутуп.  
Ошол кезде карасан,  
Кара калмак кайрылып,  
Қалчасынан айрылып,  
Өлүктөрүн сай кылып,  
Дөгүрсүгөн олжокеч,  
Дөөлөрүнөн айрылып,  
Канаттары кайрылып,  
Алсыраган жармачтар  
Кол куушуруп калды, дейт.  
Алдуулары кылчайбай,  
Алыс жолго салды, дейт.  
Олжо кылам дегендер,  
Ойрон болор баштарын  
Аран коргол калды, дейт...

Алакандай аз кыргыз  
«Анык жоону жендик,— деп,—  
Азыр тийди тендик,— деп,  
Үпчүлөрүн чечишил,  
Үч кайтара бекишип,  
Олжолорун бөлүшүп,  
Ою менен өбүшүп,  
Эл эсебин такташип,  
Эрдиктерин мактاشып,  
Семетейдин кылганын

Ырчылары макташып,  
Тынчып жатып калды, дейт,  
Элин эсен сакташып...

Муну мындаи таштайлык,  
Үметейдүн Семене  
Кол салышын баштайлык.







## ҮМӨТӨЙДҮН СЕМЕТЕЙГЕ КОЛ САЛЫШЫ

**С**ары-Арканы жердеген,  
Салышып адам женбеген,  
Беттешкенин кыйраткан,  
«Жалғыз жолборс мен» деген  
Көкчөнүн уулу Үмөтөй  
Көп келгендөн кеп угуп,  
«Манастын уулу Семетей  
Конурбайды өлтүрүп,  
Тынчып калды» деп угуп,  
Чон казатта эр Көкчө  
Өлгөнүн салып эсине:  
«Бул Семетейдин кылганы  
Кудайга жагар иш эмес,  
Өзүнөн башка бир баатыр  
Семетейге киши эмес!  
Бул жетимдин кылганы  
Оной-олтоң күч эмес!  
Мени менен кенешпей,  
Мага боюн текешпей,

Намысты жеке кубалап,  
Манастын ушул жетими,  
Бул кайдан чыккан сугалак!  
Чоң чабуулдун күйүтүн  
Калдайган казак көрбөлпү?  
Айдаркандын Көкчөсү  
Аман калып ошондо,  
Манастан башка өлбөлпү!  
Атамдын өчүн куугузбай,  
Белимди биргэ буугузбай,  
Конурду жалғыз талкалап,  
Олжо-буйла бербестен,  
Жатып алды чалкалап.  
Бул Семетей жетимден  
Атамдын кунун аламын,  
Ээрчитип жүрүп атасы  
Өз атамды баш кылып,  
Жылас кылып таштаган,  
Жайсаңдардын далайын!

«Үлүшүмдү бергин,— деп,—  
Олжону тептөң бөлгүн» деп,  
Салайынчы эсине,  
Бербеймин десе, белсенип,  
Аянамын несине!—  
Карын бөлө болсо да,  
Кадырыма жетпесе,  
Көрүнөйүн көзүнө!  
Колумдан келип турганда,  
Таарынайын несине!  
Кан Конурбай баргандыр,  
Касабын мыкташ салгандыр,  
Далай эрин кыйратып,  
Далай элин ыйлатып,  
Алсыратып калгандыр.  
Араң жекип Конурду,  
Баш-аягын жыйгыча,  
Кан жайлогоо конгончо,  
Арып калган эрлердин  
Кан, каруусу толгончо,  
Төбөсүнөн басайын,  
Төрт түлүгүн чачайын!  
«Айтпастан жоону жеңдиц,— деп,—  
Атамдын кунун бергин!» деп,  
Чаалыгып турган кезинде  
Абыдан көзүн ачайын!».

Деп, ошентип, Үметей  
Эрлерин жыйнаш кеп салат,  
«Билгичтер уккун» деп салат:  
«Армандуу атам Көкчөнү  
Жашымда Манас өкчөдү.  
Алып барып Манжууга  
Далайды кылды көкбөрү.  
Кетер эмес көнүлдөн  
Атамдын канын төккөнү.  
Конурбай болсо, өлүптүр,  
Кордукту мыкташ көрүптүр.  
Мени ойлобой Семетей,  
Олжосун өзу бөлүптүр.  
Жоолаштыrbай жоосуна,  
Доолаштыrbай доосуна,  
Көкчөнүн уулу Үметей

Семетей үчүн өлүктүр!  
Бул кордукту Үметей  
Кандай жандан көрүптүр?  
Шыбагага ээ болбой,  
Үметей качан өлүптур?!

Айланайын баатырлар,  
Семетей менен күрөшөм,  
«Атамдын куну ушул» деп,  
Олжосун теп-тен бөлүшөм!  
Бул сөзүмө көнбесө,  
Семетей менен өлүшөм!  
Андай-мындай дей берсе,  
Жабыгын түрүп, чабамын!  
Дөөгүрсүгөн бөлөмдүн  
Айласын эптеп табамын!  
Толкундаган тобуна  
Тозоктой күндү саламын!  
Тоодой болгои Буурулду  
Күч менен тартып аламын!  
Дөөгүрсүгөн эрлерин  
Төбөгө чаап, кул кылып,  
Үйүмө жумшап аламын!  
Үметей атам барында,  
Атамдын кунун талашпай,  
Үнчуклай кантип каламын!».

Деп, ошентип, чамынып,  
Үметей сөздү урганда,  
Эч айласын таба албай,  
Эрлер тилсиз турганда,  
Айдай болгон Агеркеч  
«Ой, балам!— деп кеп айтат,—  
Тууганың сенин Семетей  
Тыңцагын элим!— деп айтат.—  
Кадырманың Каныкей  
Өзүм менен бир тууган,  
Семетей менен Үметей—  
Экөөнөн чыккан бир тууган.  
Бир туугандар чабышса,  
Ким да болсо айтпайбы,  
Андайды кандай жин урган!  
Айтканың, балам, кеп эмес,  
Акылга түшөр эп эмес!

Семетейди багынтып,  
Серүүндөл келчү сен эмес.  
Ал дагы—ата жалгызы,  
Сен дагы — ата жалгызы;  
Эки жалгыз кармашса,  
Кудайдын тиер каргышы!  
Семетей кылган кайратты  
Кылганың жок, Үмөтөй!  
Сары-Аркадан күндүк жол  
Чыкканың жок, Үмөтөй!  
Атаңдын кунун манжуудан  
Кууганың жок, Үмөтөй!  
Кун кубалап белинди  
Бууганың жок, Үмөтөй!  
Семетейди шер тууган,  
Сени качан кем тууган?  
Семетей менен Үмөтөй—  
Бир-бирине тек тууган.  
Карың бөлөң Семетей  
Женилгенди билбegen,  
Желигип келип Таласка  
Семетейдин колунан  
Жемирилген миндеген.  
Айкөлдүн уулу чунактан  
Кармашкан аман келеби?!

Кагылайың кулунум,  
Кун доолал барсаң, өлөрсүң,  
Кордукту мыктап көрөрсүң!  
Семетей оцой шер эмес,  
Кылчайбай сайып кеткендей,  
Кыргызың оной эл эмес.  
Өлгөн сайын өрчүгөн,  
Түгөнгөн сайын түтөгөн,  
Эрдиги бөтөн келген журт,  
Кангайга кайрат берген журт.  
Кармашканың койбогон,  
Караңыда калт этпес,  
Кабыландай жойлогон,  
Элдешсен, жолу дангыр журт.  
Эрегишсен, женилбес,  
Ак ыйыктай алгыр журт.  
Жамандашсан, өлөсүң,  
Жадалын салса Семетей,

Көрбөгөн кордук көрөсүн.  
Андан көрө Үмөтөй,  
Алтымыш кызыл нар айда,  
Ал жеткендей мал айда?  
«Уялашың бөлөм,—деп,—  
Бөлөмдү быйыл көрөм» деп,  
Элден тандап элчи алып,  
Жакшылашсан, Семетей  
«Уялашым келди» деп,  
Урматтоочу шер ошол.  
Көлүгүндү жоорутпайт,  
Көнүлүндү оорутпайт,—  
Көөнүндү табар эл ошол!  
Кун доолабай достошсон,  
Күлкүндү ачар жер ошол!  
Карың бөлөң Семетей  
Караан кылат өзүндү,  
Мыктап угат сөзүндү,  
Кыяматтык кыйышпас,  
Күтүп алат өзүндү.  
Семетей менен Үмөтөй  
Бир буудайдын тукуму,  
Бир адамдын укуму.  
Билгин, балам, ушуну!  
«Эриш—аркак болсок,—деп,—  
Жакындаң айыл консок» деп,  
Семетей көк жал бөлөндүп  
Көтөрүлүп жүрөгү,  
Ошондо жүрөт тилеги.  
Айыл консон Семетей,  
Мандайкы тунук булактан  
Чоролор атын сугарар,  
«Кан Үмөтөй» дедиртип,  
Даңқынды элге чыгарар.  
Сенин атаң эр Қөкчө  
Кабылан өндүү эр эле,  
Каралашып тек өскөн,  
Бир-бирине кадырман  
Бажасы менен тек эле.  
Жоону биргө жоолашкан,  
Доону биргө доолашкан,  
Манас экөө шер эле.  
Эл четинде әрлерге

Манасты арка дээр эле,  
Ошентип, өткөн атанцын  
«Кунун алам, чабам!» деп,  
Желигесин сен эле.  
Тилимди алсаң, кулунум,  
Манас менен атандай,  
Достошул өткүн тим эле!  
Жашыргагын, кулунум,  
Сени азгырып жүргөн ким эле?  
Тилимди алсаң кой, балам,  
Кыянат ойду жой, балам!  
Үметөй менен Семетей  
Бириксенер,—той, балам!».

Эне сөзүн Үметөй  
Элес кылып койгон жок,  
Ичинде турган кара кир  
Ойлонуп чунақ жойгон жок.  
Көнүлүндө баатырдын,  
Кор болом деген ойдо жок...

«Ар кимден анык кел уктум,  
Кеп укканда эп уктум,  
«Атанаң кунун куубаган  
Үметөй—арсыз» деп уктум.  
Бул айтканымдан кайтуу жок,  
Айланып кийин тартуу жок!  
Салмагы жок эмедей,  
Жел сөзгө ээрчил калкуу жок.  
Шыбагамды жетимден  
Эрдигим менен аламын,  
Салгылашып, күчтөшүп,  
Шердигим менен аламын,  
Таныркатып Таласты  
Тайын койбой чабамын!  
Ажалым жетсе жетимден,  
Ар үчүн анда каламын!  
Токтото албайт эч бир жан  
Үметейдүн кадамын!».

Деп, ошентип, эр немек  
Эки сан баатыр кол менен,  
Эңкейиш тарткан жол менен,

Жоо-жарагын шайланып,  
Азыгын жанга байланып,  
Кирген суудай шаркырап,  
Ак сооту жаркырап,  
Құндеп-тұндеп жол жүрүп,  
Құлук минип мол жүрүп,  
Сан эрендер шалқылдап,  
Таласка кирип келди, дейт.  
Карап турган сакчылар  
Келген жоону көрдү, дейт.  
Ойноп жаткан чорого  
Окшотуп айтып келди, дейт.

Жоо дегенде сүйүнгөн,  
Көпкөк темир қийинген,  
Алмамбеттин Құлчоро,  
Айгайлап чалса, мин чоро!  
«Жолоочу болсо, коноктоп,  
Жолуна өзүм салам.—деп,—  
Докчу болсо, доолашып,  
Олжо кылып алам,— деп,—  
Кармаша турган жоо болсо,  
Кармашты мықтап салам» деп,  
Жоо-жарагын шайланып,  
Бозум күштай айланып,  
Көзүнөн учкун чачырап,  
Оозунда тиши качырап,  
Жойлогон жолборс өңдөнүп,  
Үметейдүн колуна  
Жетил келип кеп салды,  
Кеп салганда деп салды:  
«Эй, душмансыңбы, элсинби?  
Кабыланды кайсаган  
Кара кулак шерсинби?  
Үч-Кошайдун бөксөсүн  
Санап турган сен кимсин?  
Ач арстандай кайышып,  
Эми тиши салам деп,  
Карап турган сен кимсиз?  
Урунарга тоо талпай,  
Урушарға жоо талпай,  
Тутанып өлчүү сенсицибі?  
Ар карашың, айбатың,

Ашкан окшойт кайратын.  
 Желкайыптай ат мингек  
 Шер мүчөлүү сен кимсин?  
 Жеке жоону кыргандай,  
 Кырып жоосун тынгандай,  
 Эр мүчөлүү сен кимсин?  
 Ок-дарысын артынган,  
 Жакут кемер тартынган,  
 Ат арытып, жер чалган,  
 Алп мүчөлүү сен кимсин?  
 Чан бургутуп жол чалган,  
 Чапчуу жоодой куралган,  
 Жаанын тарткан огундай,  
 Табылгынын чогундай,  
 Жалындаган сен кимсин?  
 Так мүчөнә карасам,  
 Тартып койгон болоттой,  
 Мурунудун таноосу  
 Эл жайлаган колоттой,  
 Тиштериңе карасам,  
 Ураган тоонун ташындей,  
 Баштарыңа карасам,  
 Чоң чокунун башындей,  
 Алп мүчөлүү сен кимсин?  
 Кен көкүрөк чалкайып  
 Кен-Кол менен Таластай,  
 Эрдигин эпсиз көрүнөт  
 Көкчө менен Манастай,  
 Кабагыңа карасам,  
 Булут баскан алкымдай,  
 Муруттарын бир бөлөк,  
 Өтөккө чыккан чалкандай,  
 Көкүрөгүң көк темир,  
 Ок өткөрбөс калкандай,  
 Сурмасы жок кара көз  
 Энишке азыр кирчүүдөй,  
 Элендеген сен кимсин?  
 Сарайымдын эшигин  
 Ачуучудай сен кимсин?  
 Тозок отун кол менен  
 Чачуучудай сен кимсин?  
 Алыстан келген эл болсон,  
 Жеткилең кептен салгының,

Душман болсон, бакырып,  
 Жекеге чыга калгыны!  
 Тууган болсон, «досмун» деп,  
 Аттан түшө калгыны!  
 Кароолчудан кеп уктум,  
 Кан Үметөй деп уктум,  
 Ак тулпардай сүрөөндөш,  
 Ак буудайдай үрөөндөш  
 Абакемдин бөлөсү,  
 Эр Үметөй сени уктум.  
 Жарагың даяр колунда,  
 Кармашчуудай белгиниз,  
 Кан Үметөй сен болсон,  
 Кайдан сапар келдициз?  
 Ата конуш Сары-Арка  
 Белиң аман жатабы?  
 Ала байрак көк жебе,  
 Айтылуу казак үч урук  
 Элин эсен жатабы?  
 Тартылган желе, кызыл кыр,  
 Жерин эсен жатабы?  
 Агеркеч аттуу кудача,  
 Энен аман жатабы?  
 Калк башкарый, журт билген,  
 Карын бөлө Үметөй,  
 Бегиң аман жатабы?».

Деген кезде Үметөй  
 Үзүр сөзгө келбеди,  
 Ўйрүлүп жообун бербеди.  
 Арпасын чийки оргонсуп,  
 Атасы көк жал Көкчөнү  
 Манас кармал сойгонсуп,  
 Каарданып күүлөнүп,  
 Кан Үметөй сүйлөнүп,  
 Кагып ийчүү токмоктой,  
 Араң турат күүлөнүп:  
 «Бек десен, бектин уулумун,  
 Бекзааданын биримин.  
 Қайнардын кара көзүмүн  
 Кармашам десе сүйүнгөн  
 Кан Үметөй өзүмүн!  
 Үметөй эмес Көкчөнүн

Каарган кара көзүмүн!  
 Урунарга тоо таппай,  
 Урушарга жоо таппай,  
 Ат арытып, жер чалып,  
 Тон тоздуруп, эл чалып,  
 Келетамын сурасан.  
 Тозоттобо сөзүмдү,  
 Эр Көкчөнү жеп салып!  
 Жалтандатпа сөзүндү,  
 Жаны чыккан жуукур кул!  
 Сурай келдиң өзүмдү!  
 Ай талаада беттешин,  
 Уктум мындай сөзүндү.  
 Үйпаланган күтургур,  
 Бүгүн көрдүк көзүндү!  
 Алдымы келип тил менен  
 Алдан чүкө өкчөбө!  
 Ар кандай кылып өч алам,  
 Айдаркан уулу Көкчөгө!  
 Бажылдаган кан кускур,  
 Кеп айтам кулак салғының,  
 Атамдын кунун күтөмүн!  
 Абана азыр барғының,  
 Кенешип туруп эми эле,  
 Жообунду бере салғының!  
 Буурул атты баш кылып,  
 Тулпардан тандап ат жыйна!  
 Кырылышып өлүшпөй,  
 Кыйындык салбай бат жыйна!  
 Кара көзүң сатуу кыл,  
 Кан Бакайды тартуу кыл!  
 Кол куушуруп, «кулдук» де!  
 Алуучу болсон баш мына,  
 «Өзүнө кулдук кылдык» де!  
 Бул айтканды кылбасан.  
 Бербей турган бейлинди айт!  
 Бейилсингөй жөнү жок,  
 Бет алышчуу жеринди айт!  
 Айткан сөзгө көнбөсөн,  
 Ата кунун бербесен,  
 Жекелешчү жеринди айт!  
 Айтканым азыр болбосо,  
 Айланып туруп нетейин,

Кылча көрбөй бул жанды,  
 Кырылыша кетейин!  
 Ашмарса, Мерки, Кең Талас  
 Жол салганы келгемин,  
 Манастин көпкөн уулуна  
 Кол салганы келгемин!».

Күлчоро анда муну айтат:  
 «Мен Күлчоро болгону,  
 Жетим туруп жетилип,  
 Эрешен тартып эр болуп,  
 Эр уулу менен тен болуп,  
 Аккүбө тонду кийгени,  
 Айкырып жоого киргени  
 Каза жетип өлбөдүм,  
 Жумуру баштуу бендеден,  
 Көкчө кандын Үмөтөй,  
 Кеөдөкү сендей көрбөдүм!!  
 Ак марал айдал, уй кылып,  
 Алышкан жерди буй кылып,  
 Кадимки баатыр эр Манас  
 Чоң чабуулда атанды  
 Кан көтерүп алыштыр,  
 Көп менен өлгөн Көкчөнүн  
 Арманы кайда калыштыр?!!  
 Качан болсо олжону  
 Кан Көкчө өзү бөлчү экен,  
 Чабуулга барган баатырлар  
 Санасы менен болчу экен.  
 Качан болсо эр Көкчө  
 Көнүлү менен болтуруп,  
 Көмүркөйдүн баарысын  
 Көп дүйнөгө толтуруп,  
 Кандыгын калктан ашырып,  
 Кан Көкчөнүн алдына  
 Калдайлар турган баш уруп.  
 Ошондой өткөн атана  
 «Кун алам» деп турганың  
 Бөлө да болсоң айтайын,  
 Өзүндү-өзүң урганың!!  
  
 «Кагылыштан кармашта,  
 Атан Көкчө кан өлгөн,

Адамдан баатыр Алмамбет,  
 Кармашып жатып ал өлгөн.  
 Кырк чоронун кымбаты,  
 Кыйын Сыргак дагы өлгөн.  
 Кылымды бузган кыйындын  
 Кымбатынын баары өлгөн.  
 Карын белөң Семетей  
 Каарына калбай, тилимди ал!  
 Каада ушул, кеп ушул,  
 Атактуу Қең-Кол чон Талас  
 Сен камоочу жер эмес,  
 Манастын уулу Семетей  
 Сен коркутчуу эр эмес!  
 Кыйыгына тийсөңөр,  
 Кылча койбой биреөндү  
 Кыргын кылып жүрбөсүн.  
 «Ээлигип келип өлгөн» деп,  
 Көрүп калган калайык  
 Мыкыйынан күлбөсүн!  
 Ойлонгула, ой, баатыр!  
 Ажалдуунтар шашпасын!  
 «Каныбыз караан салды» деп,  
 Келген эл кайта кашпасын!  
 Оолугуп кетсе Семетей,  
 Он, солдун алы жетеби?!

Каарданса Қанчоро,  
 Кагышкан аман кетеби?!

Өз дүйнөндү чачпагын,  
 Өрөпкүп келген Үмөтөй,  
 Тийишем деп жолборско,  
 Айбынды өзүн ачпагын!  
 Айтканым ушул, билип ал,  
 Чатарактапай, чырдашпай,  
 Азыр, белөм, тилимди ал!  
 Суу үстүндө кемем бар,  
 Кежир сөздү тыюучу  
 Энен менен бир тууган  
 Каныкей аттуу энем бар.  
 Берен энем алдына  
 Бейпилсип азыр баралы,  
 Кепти ортого салалы.  
 Акыл тапчуу карыны,  
 Куйма кулак сарыны,

Койбой жыйнап алалы.  
 Тапкычташып табышып,  
 Ээн сүйлөшүп алалы.  
 Жамандашпай, чырдашпай,  
 Жакши бойдон калалы!  
 Олжо болсо бөлөрбүз,  
 Ойлонушуп көрөрбүз.  
 Откөн-кеткен айыпты  
 Ортобузга төгөрбүз».

Деп, ошентип, Құлчоро  
 Акыл келтен салды эле,  
 Каарланган Үмөтөй  
 Канды кудай алды эле,  
 Эңшерип кетчүү эмедей,  
 Атасы бүгүн өлгөнсүп,  
 Айкөлүң Манас Конурга  
 Аныктап кармап бергенсип,  
 Куруп калган чунактын  
 Куласын кууй качкансып,  
 Куржунда булун чачкансып,  
 Кан Үмөтөй болбоду,  
 Кайран чоро жалынса,  
 Болбой жолун торгоду.  
 Оруп, жыйып алчудай,  
 Оюна койсо Үмөтөй,  
 Какылдаган чорону  
 Калтасына салчуудай.  
 Талкан кылып Таласты  
 Талын кыркып алчуудай.  
 Кара булун тоо болуп,  
 Каастарын тигип Үмөтөй,  
 Калмактан бетер жоо болуп,  
 Калкты кырып өткүдөй,  
 Өзүң бил деп олтурса,  
 Түгөтүп элди кеткидей,  
 Буласын булат алгыдай,  
 Бузукту өчүү салгыдай.  
 Кыргын кылып жөн эле,  
 Кылычтап башты алгыдай.  
 Кыйындарды кыйратып,  
 Жол үстүнө жаргыдай.

Колунан келсе, бул элди  
Күл кылып жумшап салғыдай.  
Қан Үмөтәй ушундай  
Улук да әкен, әр әкен,  
Темирдей кара көк әкен.  
Атанын уулу, кургурун,  
Айтканына бек әкен.

Кол салууга чорого  
Чындал нээтин бурду эле,  
Жайлап өтүп кетчүүдөй,  
Жандай тартып турду эле,  
Күлчоронун көзүнө  
Асмандаңын күнү бүркөлдү,  
Атаандашпай, кылчактап,  
Алтымыш санаа бир келди.  
Көңүлү кетип бөлүнүп,  
Көк жолборстай көрүнүп,  
«Сунсам, найза жетет го,  
Көкчө кандын Үмөтәй  
Талкан болуп кетет го?»  
«Бир тууганын сойдун» деп  
«Бөөдө өлтүрүп койдун» деп,  
Эмчек сүтүн ак кылып,  
Арбактардын алдына  
Ашкере мени жат кылып,  
Кайран энем Каныкей  
Каарланып койбосун,  
Эсил абам Семетей  
Эселектей катылып,  
«Эмне болдуң иним?» деп,  
Уят кылып койбосун?  
Каарданып кармашпай,  
Кан Бакайга барайын,  
Күмүш үндүү, күн жүздүү  
Абама ақыл салайын.  
Ана-мына дегиче,  
Ачып көздү жумгуча,  
Абаман анык билейин.  
«Каршылыгы чын,— десе,—  
Калтыrbай колун кыр!» десе,  
Тулпардан тэндап минейин,

Кылыш, мылтык коротпой,  
Жулкушуп күчүн билейин.  
Жабылса, жаңын жедирип,  
«Жакетай, кулдук!» дедирип,  
Ылаачындай тиейин.  
«Кун берем» десе абакем  
Унчукпай башты иейин...»  
Ушинтип, ойлоп Құлчоро  
«Қан Үмөтәй, кулак сал!  
Сен менен уруш салгым жок,  
Абаман жооп сурабай,  
Айтканына барым жок.  
Айтканыңын баарысын  
Абама айтып берейин,  
Эсил элдин баласы,  
Әр Үмөтәй өзүнө  
Әлчи болуп берейин.  
Болгон ишти өзүнө,  
О, баатыр азыр айтып келейин!».

Деп, ошентип, Құлчоро  
Семетейге келди, дейт.  
Үмөтәйдүн зордугун  
Семетейдин алдына  
Толук айтып берди, дейт.  
Көзүнөн жалын шыркырап,  
Оозунан түтүн буркурап,  
Семетей анда кеп айтат:  
«Карын бөлөм Үмөтәй,  
Кармашпасын! — деп айтат,—  
Сөзгө келсе Үмөтәй,  
Эл кылып мында алып кел,  
Элдикке такыр көнбесө,  
Элиртпей чырды салып кел!  
Атын, тонун олжолоп,  
Кабарын мага алып кел!  
Текебер кылган кургурдун  
Тентушу, чором, сен эмес,  
Коркутуп жаткан дөөлөрдүн  
Кордугун көрчү мен эмес!  
Айтканын кылып берүүчү  
Аттай кыргыз эл эмес!  
Туугандыгын билдирип,

«Конокмун» десе, алып кел!  
«Душманин» десе аябай,  
Ойроңду чором салып кел!».

Деп, ошентип, калганда,  
Күтүп турған Құлчоро,  
Күүлөнгөндө мин чоро  
Атынын башын бурду, дейт,  
Алдастаган түгөнгүр  
Үметейдүн алдына  
Жай айтып барып турду, дейт.  
Каарданған Үметей  
Айткан жайды кенебей,  
Айыгышып журғөн эмедей,  
Көлип турған чорону  
Бүчкагына тәңебей:  
«Атаңдын көрү, Құлчоро,  
Каныңды азыр төгөйүн!  
Айтканымды қылбалтыр,  
Қабырганды сөгөйүн!  
Азыркы кезек меники,  
Өлбей калсаң колумдан,  
Сонку кезек сеники!».

Деп, ошентип, найзасын  
Толгой карман алды эми,  
Туруп берген чорого  
Тундура найза салды эми.  
Күтүп турған Құлчоро  
Калкан тозо калды эми.  
Үметей жыга сая албай,  
Көңүлүн толук жая албай,  
Өкүнүп кайра тартканда,  
Құлұмсүрөп Құлчоро,  
«Арманың сенин калбасын,  
Дагы сайгын, Үметей!  
Тилемди алсан, әл болуп,  
Ээрчип барғын, Үметей,  
Абама азыр барагы,  
Ақылды кенен салалы,  
Каршылашип кармашпай,  
Түбелүккө әл болуп,  
Тууган болуп калалы!».

Кекке тууган Үметей  
Айткандан кайтлас неме экен,  
Адамда жок шер экен.  
Жаралуу болгон камандай,  
Саргарып өңү самандай,  
Ачуусу келип күүлөнүп,  
Жаман сөзду сүйлөнүп:  
«Каныңды сенин жутпасам,  
Семетей туусун жыкпасам!  
Төшү түктүү жер урсун,  
Төбөсү ачык көк урсун!».  
Деп, ошентип, бакырып,  
Көкчөлөп ураан чакырып,  
Онду-солду камчы уруп,  
«Кезегинди алып кал!  
Керилип найза салып кал!  
Кезегинди албасан,  
Керилип найза салбасан,  
Аккелтенин огу урсун,  
Ак милтенин чогу урсун!».

Кайтпасын билип Құлчоро:  
«Өз убалың өзүңе,  
Эки кара көзүңе!  
Қанча айтсам да Үметей,  
Кирбедиң го сөзүме!  
Талкан кылып көп элди,  
Алып кетчүү сен эмес,  
Асманды карман турсан да,  
Бул кордукка баш ийип,  
Карап калчuu мен эмес!»,—  
Деп, ошентип, эр чоро  
Айкырыкты баштады,  
Қалдайып турған кара жер  
Айкырыкка чыдабай,  
Жарылыш кете жаздады.  
Мелтиритип найзасын,  
Үметейдөй баатырды  
Тоо томкорғон эмедей,  
Ыргыта сайып таштады.

Муну мындаш таштайлык,  
Ордодо кандай көп болду,  
Так ошондон баштайлык.

**Сары кан, Бакай, Каныкей**  
Кабарый угуп чатактын,  
Кеңешип туруп кеп айтат,  
Карт Бакай мындай деп айтат:  
«Буларга азыр баралық,  
Ақылдуу кептен салалық,  
Алыстан келген белөнү  
Аман сактап калалық.  
Ачуусу келсе Күлчоро,  
Қылбасын,—деп,—балалық»,  
Үзөнгүсүн кагышып,  
Учөө бирдей чабышып,  
Буларга жакын жеткенче,  
Үметейдү соогалап,  
Аман алып кеткенче,  
Үметейдү дардайтып  
Жолго жарып салыптыр.  
Кесирлеңген эр башың  
Канжыгага чалыптыр...

«Эби жоктон элирген  
Каябызды сойдун,— деп,—  
Тартышкандай талаш жок,  
Бизди аман койгун» деп,  
Үметейдүн калың кол  
Кол кайыrbай калды эле.  
Ачуусу келген Күлчоро  
Айкырыкты салды эле.  
«Бекер болду мунун» деп,  
Ээлигип калган чорону  
Жетип келип кан Бакай  
Чылбырынан алды, дейт.  
Женилген колду ээрчитип,  
Семетейдин алдына  
Алып жетип барды, дейт.

Ақылман тууган Каныкей  
Семетейге кеп айтат:  
Дос, душманын көрсөтүп,  
Салт сыйктуу эп айтат:  
«Кабылан чыккан чунагым,  
Ушулбу сенин кыларың?  
Ээликкен менен Үметей

Чын эле сенин тууганыи.  
Тууганыңды өлтүрүп,  
Муунуңду өзүң муунадың!  
Аңсыз деле куу көк жал,  
Кармашкан душман аз эмес,  
Канатташ тууган казак журт,  
Ойлосоң балам, кас эмес.  
Жакыныңды жат кылган,  
Жүрөккө калчуу дат кылган,  
Арада шайтан бар окшойт,  
Экөөндү бирдей азғырган.  
Айланайын абаке,  
Чунагың жакашы кылган жок,  
Жакалашибып жоо келсе,  
Казактан жакын тууган жок.  
Бир тууганым Агеркеch  
Жалғызынан айрылды,  
Кайкалап жаткан көп казак  
Каны өлүп катуу кайғырды.  
Элиң менен сүйлөшүп,  
Көк калтыrbай эки элge,  
Тартыла мыктап айбыңды!».

Каныкейдин бул сөзүн  
Карыя Бакай эп көрдү.  
«Иш өттү» деп Семетей,  
Өкүнүп убай жеп көрдү.  
Көп жыйналып кеңешип,  
Жүрбөйлүк деп эгешип,  
Жер каптаган мал менен,  
Көз кайкытар зер менен  
Калың казак элине,  
«Үметейдүн куну,— деп,—  
Агеркетин алдына  
Алпаралык муну,— деп,—  
Эчен төөгө жүктөлсүн,  
Кундуз менен куну» деп,  
Калкына кара кийгизип,  
Атпай кыргыз баатырга  
Кайғырганын билгизил,  
Бейрөктөрүн таянып,  
Кошок менен ыйлатып,  
Жылуу жумшак сөз тапкыч


Чечендерди жайнатып,  
Үметейдүн эрдигин  
Ырчыларга ырдатып,  
Өзү билип Семетей,  
Белек тизип тулпарды,  
Ар бир эрдин колуна  
Бирден берип шумкарды,  
Тулпарлардын баарысыя  
Үртүк менен үттөтүп,  
Үметейдүн өлүгүн  
Нар буурага жүктөтүп,—  
Жөнөрүндө Канчоро  
Абаке деп кел айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Айланайын абаке!  
Акыл-эсиң канаке!?Эрдин аты эрге тен,  
Эсиңе алтын, абаке!  
Уят кылды абыдан  
Жаш Құлчоро кабылан.  
Кир сактатпай тууганга,  
Кексиз болуп кетелик,  
Бирге тууган белөндөн,  
Буурулду аяп нетелик?».

Семетей туруп кеп айтат:  
«Ой, калайык,— деп айтат,—  
Болуптур чоро, болуптур,  
Талаشتыrbай экөөнө,  
Суркоёнду минейин,

Калкылдап келген жоо болсо,  
Құлұктүгүн билейин...  
Аккула жандан кайрамбы,  
Атамдан калган кеп экен,  
Үметейдүн кунуна  
Тайбуурулду бергеним —  
Кыйын да болсо эп экен».

Деп, ошентип, Семетей  
Эртеңкисин кенебей,  
Канчоронун айтканын  
«Калпыспы?» деп элебей.  
Жер чайпалткан чуу менен,  
Аза күткөн түү менен,  
Көкүлүнө Буурулдум  
Карадан үкү тактырып,  
Дүнгүрөтүп дүйнөнү  
Добулбасын кактырып,  
Агеркетчин алдына  
Кабарчысын чаптырып,  
Үметейдүн өлүгүн  
Чоролорго бактырып  
«Көңүл айт!» деп жөнөттү,  
Кырк нөкөрүн зэрчитип,  
Сары канды баш кылы...

Муну мындаш таштайлык,  
Канчоро менен Кыяздын  
Достугунан баштайлык.





## КАНЧОРО МЕНЕН ҚЫЯЗДЫН ДОСТОШКОНУ

**К**

анчоро менен Чачыкей  
Шыбырашып, сырдашып,  
Семетейге ор казып,  
Ор казганды мол казып,  
Өзектөн чыккан өрт болду,  
Өзүнөң чыккан жат болду.  
Уметейдүн кунуна  
Тайбуурулду бергенде,  
Канчоро менен Чачыкей  
(Элден чыккан шерменде)  
«Эми кудай берди,— деп,—  
Эми кезек келди» деп,  
Арамдык жолго киргени,  
«Ушундай» деп бир адам  
Душмандыгын билбеди.  
Санаасы бузук Чачыкей  
Сандуу жерге жүрбөдү.  
Ар качаидан бир качан  
Ушак сүйлөп жүргөнү.

Күлүскө күйүк салганы,  
Чачыкейге Семетей  
Қылчайып ачык күлбөдү.  
Канчоро болсо ар качан  
Күлчородон кем болду.  
Күлчоронун айтканы  
Кимге болсо эм болду!  
Кара көңүл Канчоро  
Кабыландай Күлүскө  
Қайсы жерде тен болду?  
Өзүн-өзү кемситип,  
Канчоро кекти жыйнады,  
«Күлүстү артык көрет» деп,  
Күйүтү ичке сыйбады.  
Кандай кылып ийсем деп,  
Ичинен бузук ойлонуп,  
Өзүнө макул ойгоруп,  
Семетейге кас болду,  
Жүрөгү кара таш болду.

Муну билбей Семетей,  
«Кадырманым, иним» дейт,  
Кара көңүл чоронун  
Кандайлыгы билинбейт.  
Уметей өлүп бүткөндө,  
Тайбуурул тартуу кеткенде,  
Канчоро изин жашырып,  
Душмандыгын ашырып,  
Чачыкей менен кеңешип,  
Семетей менен Құлұскө<sup>1</sup>  
Ичтеринен эгешип,  
Семенди эптеп соймокко,  
Құлустүн көзүн жоймокко,  
Семетейдин атагын  
Жер жүзүнөн жоймокко,  
Кадырлап өзүн кан қылып,  
Калк башына коймокко  
Куулук, шумдук ойлонду,  
Чачыкейди өзүнө  
Каншалыкка ойгорду...

Көпөлөк учуп, күш сайрап,  
Жер сайды болгондо,  
Кең Таластын оюна  
Қалың әл көчүп конгондо.  
Капарсыз жаткан қалың жүрт  
Бейпилдикке онгондо,  
Канчоро кастык ойлонуп,  
Оюнда токсон толгонуп,  
Таң атканда аттанып,  
Кабагын ачып шаттанып,  
Жоо кийимин кийинип,  
Өзүнөн өзү сүйлөнүп,  
Шер Құлұскө кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Айланайын Құлчоро,  
Атына бачым мин, чоро!  
Тоодон кийик аталык,  
Тамашага баталык.  
Бечел болгон эмдей,  
Үйдө кантып жаталык.  
Кайып жүрчүү тоолорду,  
Качырата басалык.

Качантан бери бук болгон  
Черибизди жазалык.  
Он чакты күнү жүрөлүк,  
Ойнол дооран сүрөлүк.  
Жайлоого чыгар кез бекен,  
Анысын дагы билелик.  
Коогасыз жатар жыл болду,  
Аттангын, чоро, жүрөлүк!».

Деп, ошентип, кош алып,  
Он чакты жигит кошо алып,  
Кең Таластын башына,  
Каркайган аска ташына,  
Чыга келип жатышып,  
Таштан теке атышып,  
Тамашага батышып,  
Эчен белден ашышып,  
Эки баатыр келди эми,  
Эңкейип баарын көрдү эми.  
Абай қылып караса,  
Атыр жыттуу жел болуп,  
Телегейи тен болуп,  
Өзөнүндө, сайында  
Жапан алма баштыктай,  
Ышкындарын карасан,  
Айдатып койгон аштыктай,  
Кымыздыгы таяктай,  
Чемирчеги аяктай,  
Бетеге белден бураган,  
Эликтерди карасан,  
Балтыркандын башынан  
Так секирип чураган  
Жайлоонун маалы болуптур,  
Жайкалып чөбү толуптур.  
Муну көрүп кош баатыр  
Арада эчен конуптур.

Канчоро абан кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Жүргүлө кайра баралык,  
Элге қабар салалык.  
Суусамырды жайлайлык,  
Суу-сууга бээ байлайлык.

Өзөндү бойлоп конолук,  
Мал семиртип, оңолук».  
Деп, ошентип, калганда,  
Калганы макул алганда,  
Аркардын этин байланып,  
Ак кажырдай айланып,  
Ар тараптан көрүшүп,  
Айлына кайта келишип,  
Алты күнү жол жүрүп,  
Ар тараптан жер көрүп,  
Айлына келип кечинде:  
«Ала-Белди айланып,  
Антара карап жер көрдүк,  
Жер желбиреп калыптыр,  
Жайллоо жакшы болуптур.  
Эртен айыл көчсүн,—деп,—  
Үйүнүн баарын чечсин,— деп,—  
Ала-Белди ашсын,— деп —  
Суусамырды кечсин,— деп,—  
Сууну бойлоп консун,— деп,—  
Өзөн сууга конушуп,  
Ар кимиси айылдын  
Өз алдынча болсун,— деп—  
Кымыздан арак тартсын,— деп,—  
Кызыгы журттан ашсын,— деп,—  
Кыз бала менен боз бала  
Мейли кадыр болсун,— деп,—  
Мейли менен онсун» деп,  
Өкүмүн экөө билгизип,  
Элге жардык койду эми.

Желдей көчкөн калың эл  
Жете келип жайлоого  
Жергеси менен толду эми.  
Капкачандан ойлонгон  
Канчоронун тилеги  
Кадимкидей болду эми.  
Үч айга чейин үзүр деп,  
Шилээн берип, той-тойлоп,  
Ар уруунун кандары  
Кыла берди кесирди,  
Бейкут жаткан арамдар  
Барган сайын эсириди.

Кайнардын кара көзүнде,  
Как чынардын өзүнде,  
Бакайдын салган тамында,  
Көк жал Семек жанында,  
Сакалдуусу Сары кан,  
Ордо күтүп он чоро,  
Ойкуштаган жаш жолборс  
Абасынын жанында—  
Ойротто жок Кулчоро.

Кара көнүл Канчоро  
Баштар ишин баштады:  
«Аламын,— деп,— намысты»  
Кыянатын баштады.  
Элдин баары кеткенде,  
Кең жайлоого жеткенде,  
Кенешкенсип кебелбей,  
Канчоро туруп кеп айтат,  
Семетейден жалтактап,  
«Сары кан аба,— деп айтат,—  
Семетей баатыр болгону.  
Арбак башка конгону,  
Конурбайды алганы  
Эч кимден арман калбады.  
Чынкожо менен Толтойдун  
Алтын туусун жыкканы,  
Мурдакыдай жоо келип,  
Каршыбызга чыкпады.  
Кокустан душман келбесин,  
Кордукту мыктап бербесин,  
Эч семирип бук болду,  
Мал семирип нык болду,  
Оолактап чекке барайын,  
Он күнү жолду чалайын,  
Ташкенге дүрбү салайын,  
Талаанын баарын карайын.  
Андан мындай салайын,  
Анжыянга бет алыш,  
Артып баарын карайын.  
Коконго дүрбү салайын,  
Туздун кара тоосунан  
Түштүштүн баарын карайын.  
Жакын барбы, жат барбы,

Жол жосунун ченейин,  
Эл аралап, жер көрүп,  
Тамаша кылып келейин.  
Жер бетинде кобурду,  
Айланайын Сары аба,  
Толуктан айтып келейин».

Деп, ошентип, калганда,  
Мийзам учуп, күз болуп,  
Аш-той берчүү адамдар  
Даярданып калганда,  
«Мейлиң, барсаң, баргын,— деп,—  
Белдин баарын чалғын» деп,  
Макулдук берди Сары кан,  
Семетей «макул, күп» деди,  
Элдин баары «әп» деди.  
Карал турган карылар  
«Ущул жакшы кеп» деди.  
Жооп алганда Канчоро:  
«Айланайын Құлустөн!  
Атындын жеми күрүчтөн,  
Миң жылкыга тургандай,  
Ээр-токумун күмүштөк.  
Сен Құлчоро болгону  
Серпишкениң оңбоду,  
Қана мүйүзүң чыкканы?  
Қана сага жукканы?!  
Ушул жашка келгенче,  
Мени киши дебедик,  
Киши ордуна көрбөдүң,  
Суркоёнду бербедин,  
Качан болсо, түгөнгүр,  
Коркоксун деп тергедин.  
Ушу жашка келгенче,  
Тайбуурулду минбедим,  
Далай заман өтүптүр,  
Же Суркоён сырын билбедим.  
Ушу жолдо баатырым,  
Суркоёнду берсөңчи,  
Құлұктүгүн билейин,  
Далай-далай тоолор бар,  
Арқыраган суулар бар,  
Баарын артып келейин.

Көргөнүмдүн баарысын  
Кебүңө айтып берейин.  
Бул тилекти аткарсаң,  
Айланайын Құлусүн,  
Мындай-андай дебейин».

Ошондо Құлус кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Медери элең әлимдин,  
Таянчы элең белимдин,  
Чегээси элең жеримдин,  
Қадоосу элең калкымдин,  
Намысы элең атымдин,  
Сураганың ушубу,  
Минип жолго сала кой,  
Билгениндей боло кой.  
Атышканда — мергеним,  
Тилегин кудай бергеним,  
Қүрөшкөндө—балбаным,  
Катар өскөн ардагым,  
Кантеп күчүн аяйын,  
Ала койгун барданым!».

Деп, ошентип, ат берди,  
Аянбастаң бат берди,  
Баары бирдей бажырап,  
Семетей менен Сары кан,  
Кош баатырга кубанып,  
Карал турду божурап,  
Сары кан мекен Бакай кан  
Сакалдарын жайкашып,  
Алкашып калды жобурап...

Жоо-жарагын шайланып,  
Азық-тулук байланып,  
Канчоро жолго салды эми.  
Алышканды жеңгиз деп,  
Құлчоро күтүп калды эми,  
Арқыратада жол жүрүп,  
Ал күнү катуу мол жүрүп,  
Олуж-Ата, Меркини  
Как ошондон беркини,  
Дүрбү салып олтуруп,

Андан неме таба албай,  
Кадиктүү баатыр Канчоро  
Бурулуп жолго салды эми.  
Бура тартып бир жерге,  
Канчоро конуп калды эми.  
Эртеси күнү болгондо,  
Намангени бет алыш,  
Аркырата журду эми.  
Туздун кара тоосунан,  
Бура тартып келди эми.  
Анжыяныдь каратып,  
Абдан дүрбү салды эми.  
Андан неме көрүнбейт,  
Жана мындай имерил,  
Оң жагына жиберип,  
Опколжуп дүрбү салды эми,  
Күнгүрөнүп алды эми:  
«Атандын көрү эр Кыяз,  
Атана наалат көр Кыяз,  
Убададан танганбы,  
Унутуп мени калганбы!  
Келиширип көп айткан,  
«Келмек болду» деп айткан  
Жансыздын сөзү жалганбы?».

Деп, ошентип, Канчоро  
Эт бышымга токтолуп,  
Эс алыш атын откоруп,  
Ишенгени эр Кыяз  
Кездешер жерде жок болуп,  
Ар санаасы токтолуп,  
Үшкурүп турган чагында,  
Күркүрөп мылтык угулду,  
Уккан жерден чоронун  
Кубулуп түсү бурулду.  
Капчыгайга аландал,  
Ылдый басып саландап,  
Ээк алдына караса,  
Өзөндү бойлоп талаша,  
Эсеби жок кол менен,  
Санаты жок эл менен  
Жедигер журту кылкылдан,  
Жер майышып былкылдан,

Қабардап мылтык аттырган,  
Кара жүрөк ант урган  
Эр Кыяздын өзү экен.  
Кубангандан Канчоро  
Бир кудайга зар айтып,  
Пил баштаган нар айтып,  
Оюранын бел менен,  
Ойку-тайкы жол менен,  
Карышкырдай Канчоро  
Ойго түшүп келди эми.  
Антташып жүргөн досунун  
Ардактуу жүзүн көрдү эми.

Аттан түшө көрүшүп,  
Айкашып жатып өбүшүп,  
Канчоро баатыр кеп айтат:  
«Тыншагын Кыяз!—деп айтат,—  
Курчанган курум сен элең,  
Кубат кылган эр элең,  
Удаасы менен кат бердим,  
Үйкүмдү коюп, бат бердим.  
«Көккө тууган қөкмүн» деп,  
Өзүңө нечен кат бердим.  
Арстансыңбы, нарсыңбы?  
Айткан кепте барсыңбы?  
Сөз алышып, сөз берген,  
Экөөбүздүн антыбыз  
Қадимкидей калсыңбы?  
Же болбосо кан Кыяз  
Намысы жок опосуз,  
Опуртмалуу жансыңбы?  
Кан Толтойду өлтүргөн  
Канкорго эми кез келди.  
Кагылайын кан Кыяз,  
Айтышкан антты бузбасаң,  
Эми бизге тез келди!».

Деп, ошентип, Канчоро  
Кудайга салып кеп айтып,  
«Ушул анттан тайганды  
Аккелте урсун» деп айтып,  
Кыйын айла иштешил,  
Кылычтын мизин тиштешил,

«Келе бергин тартынбай,  
 Таласта толгон киши жок,  
 Ордодо турган он чоро,  
 Эчтеме менен иши жок.  
 Ушул кездे Семетей,  
 Тайбуурулдан айрылып,  
 Мокоп калды, мизи жок.  
 Он беш күндө даяр бол,  
 Мен барайын Таласка,  
 Эсебинден адашпа!  
 «Атабыз өткөн Манастын  
 Күмбөзүнө баргын» деп,  
 Алдал алыш келейин,  
 «Арбагына Манастын  
 Бата кылып келгин» деп,  
 Кылгылыктын баарсын  
 Ошол жерде кылалык.  
 Ээрчитип келген эл болсо,  
 Ошол жерден кыралык!  
 Кан жеткүртүп жетимди,  
 Өрт өчкөндөй басалык.  
 Чынкожо, Толтой куну учун,  
 Канчоронун ары үчүн,  
 Жетилип турган жетимди  
 Кабыргадан басалык.  
 Канын суудай чачалык!».

Деп, ошентип, калганда,  
 Канчоронун тулпарын  
 Кыяздын көзү чалганда:  
 «Эртеги өткөн эр Толтой,  
 Эпсиз эле аж жолтай,  
 Мына бул минген тулпарын  
 Агамдын аты көрүнөт,  
 Көрүп туруп чыдабай,  
 Көзүмдүн жашы төгүлөт.  
 Аныгин айтчи, Канчоро,  
 Атамдын аты ушубу?  
 Суудан чыккан сүлүгүм,  
 Суурула чыккан күлүгүм!  
 Суркоён өзү ушубу?  
 Туягында тура жок,  
 Тулпар сындуу мал экен,

Жүрөгүндө кара жок,  
 Өкүмдүгү бар экен.  
 Мюндарын карасам,  
 Сууда сүзгөн чүрөктөй,  
 Ар мүчөсүн карасам,  
 Ташка тарткан сүрөттөй.  
 Абай кылып карасам,  
 Даваан ашса, кайыптай,  
 Дарай кечсе, кайыктай,  
 Колу кыска жан экен.  
 Коён сындуу мал экен.  
 Ушуну минни алдырган,  
 «Тоодой Толтой» десе да,  
 Абакем алсыз жан экен!».

Деп, ошентип, кан Кыяз  
 Амандашып айрылып,  
 Суркоёнду көргөндө,  
 Бөтөнчө жаны кайырып.  
 Жегенине тоюшуп,  
 Жээби, жээби болушуп,  
 Убаданы бектешип,  
 Ушундай деп чектешип,  
 Айрылышып калды эми.  
 Аркыратып Канчоро  
 Азыр жолго салды эми...

Ат аябай жол жүрүп,  
 Күндөп-түндөп мол жүрүп,  
 Бир адамга билинбей,  
 Бир кишиге көрүнбей,  
 Бир кишинин көзүнө  
 Кандуу чоро илинбей,  
 Түндө келип күлүкту  
 Таң ашырып салды эми.  
 Чачыкейдин үйүнө  
 Жылыш басып барды эми.  
 Уурулардай кыбырап,  
 Укмуштарын шыбырап,  
 Кан, канышай болгонсуп,  
 Кадыр менен толгонсуп,  
 Экөөнөн башка киши жок,

Өңгө жандын иши жок,  
 Күчакташа жатышып,  
 Кызыктарга батышып,  
 Бири—каныш, бири—кан,  
 Ой түбүнө батышып,  
 Ойлорунча болушуп,  
 Ополуудай онушуп,  
 Кылган иштин баарысын  
 Баатырлыкка жоорушуп,  
 Эртең менен болгондо,  
 Тамак-ашка тойгондо,  
 Кара жүрөк Қанчоро  
 (Капасы жок ал чоро)  
 Семетей, Бакай, Сары кан,  
 Баарына келип кеп айтат:  
 «Кагылайын абаке!  
 Айланы—тынчтык,—деп айтат.—  
 «Как» этип учкан карга жок,  
 Абаке, сенин доорунда  
 Кармаша турган калба жок.  
 Тегеренип карасам,  
 Терс кыялдуу мал да жок,  
 Телегей үтептегиз,  
 Айланайын абаке,  
 Тетири учкан карга жок.  
 Олуя-Ата, чоң Ташкен,  
 Ошонун баарын карадым.  
 Ар кайсы жерде мал жатат,  
 Жыргап, куунап эл жатат.

Мыйзам учуп, күз болуп,  
 Жер семирип түз болуп,  
 Коон бышып жай болуп,  
 Жердин баары май болуп,  
 Эгиндин баары бышыптыр,  
 Түркүн-дүйүм жыгачтын  
 Мөмөсү жайнал түшүптур.  
 Өнөгү бирге элдерден  
 Өчөшүп сага жоо болбайт,  
 Ушул быйыл жоо болсо,  
 Бул замана соо болбайт.  
 Жайланып жата бергиле,  
 Жайлоону көрүп келгиле,  
 Эркин ойнол күш салып,  
 Ыракатын көргүлө.  
 Сүт бото менен тайлардан  
 Шеринени бергиле.  
 Абакемдин доорунда  
 Аябай үзүр көргүлө».

Деп, ошентип, калганда,  
 Ыраазы болуп эл кетти,  
 «Эми күдай берди» деп,  
 Қандыгын ойлоп Қанчоро  
 Көңүлүн көккө дегдетти...

Муну мындаш таштайлык,  
 Қанчоронун Семене  
 Кастьыгынан баштайлык.





## СЕМЕТЕЙ МЕНЕН КҮЛЧОРОГО КАНЧОРОНУН ҚАСТЫГЫ

**K**

анчоро менен Кыяздын  
Белгилүү күнү болгондо,  
Кармашка келген калың кол  
Капчыгайга толгондо,  
Көнүлдө кылдай кообу жок,  
Көк жалың эркин онгондо,  
Канчоро келип кеп айтат,  
Кылдаттык менен тек айтат,  
Күлчорону күүлөнтүп,  
Мына мындай деп айтат:  
«Айланайын Күлчоро,  
Үйдө жүрсөн,— бир чоро,  
Жоого чыксан,— миң чоро!  
Оюма сонун иш түштү,  
Айтканымды бил, чоро!  
Ак күмбөзгө барагык,  
Ак боз бәзени жәралык,  
Кан Манастын арбагын  
Бир кубантып алалык!

Көптөн бери тайыбай,  
Көнүлдөн чыккан турбайбы!  
Тайыбасак Манасты,  
Арбагы бизди урбайбы!»,  
Мунум «кандай кеп?» деди,  
Аласы жок эр неме  
Күлчөрө муну «эп» деди.  
«Айталы,—деп,— абама»,  
Шашып атка минишип,  
Семетейге келишип,  
Абасына кеп салды.  
«Көк жал Манас арбагын  
Тайылычы!» деп салды.

Семетей анда кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Жакшы болот, жүргүлө,  
Кубанып эркин күлгүлө,  
Ак боз бәзени алғыла,

Ай түяктап чалгыла!  
Элик атып, бой жазып,  
Аябай ойноп кангыла.  
Коно жатып тайыйлык,  
Эмесе, балдар, жүргүлө!  
Эркинче ойноп-күлгүлө!».

Деп, ошентип, Семетей  
Ак боз бээни бош алып,  
Чоролорун кошо алып,  
Атка минил калганда,  
Каныкей билбей арманда,  
Көрө коюп буларды,  
«О, балдар!» деп калганда,  
Аттанып калган Семетей,  
Атынын башын бурду эле,  
Айланып карап турду эле.  
Каныкей зарлап кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Айланайын жалгызы!

Эт жүрөгүм солкулдайт,  
Көзүм тартып болкулдайт,  
Көңүлүм көптү санатат,  
Алып учуп жүрөгүм,  
Кагылайын кулуунум,  
Эмине болуп баратат?  
Тайбуурулдан айрылып,  
Канатың сынып кайрылып,  
Чайдоосун алтын, жез эмес,  
Ушу бүгүн үйүндөн  
Бастырып чыгар көз эмес.  
Түндө жатып, түш көрдүм,  
Түшүмдө жаман иш көрдүм,  
Канжыгадан баш көрдүм,  
Кол көөкөрдөн жаш көрдүм,  
Талас ылдый ёрт көрдүм,  
Олуж-Ата көл болду,  
Муну да көздөн ёткөрдүм.  
Алчагай мүйүз, ак эркеч  
Айды карап маарады,  
Тултук мүйүз көк бука  
Туу түбүндө көрүндү.  
Кырк эмчектүү көр канчык

Кыдырата шимшиди,  
Үнүн баспай кыңышыды.  
Чынар төрек жыгылды,  
Карс эткен уну угулду.  
Баштан сыймык күш кетип,  
Бөлүлөсөм конбоду,  
Манастан калган сыр чыны,  
Күйсам ичи толбоду.  
Бул эмне болучу?  
Тил алып ботом, койсоңчу!  
Андан көрө, кулуунум,  
Бээнди үйгө сойсончу!».

Деп, ошентип, калганда ,  
Эненин мизин кайтарбай,  
Семетей «дурус кеп» деди.  
Койгула балдар эмесе,  
Атакемдин арбагын  
Мындан тайыш «эп» деди.

Канчоро анда кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Катигүн эне, кантесин,  
Кокуй эне, не дейсин!  
Карыганча какчандап,  
Кадаланып болбойсун.  
Ажал жетип, күн бүтсө,  
Ажалдан кимди коргойсун!  
Көрүп турган эмдей,  
Катүгүн энем, болбойсун.  
Бейитке бата кыла албай,  
Бизди кудай уруппу!  
Бул жердеги күмбөздөн  
Бирөө карап туруппу!  
Бул Семетей болгону.  
Серпишкени онбоду.  
Ар кайсы дөөлөр кеп кылган,  
Атын угуп аbamдын  
Өз жанынан шек кылган.  
Аткан огун санаган,  
Атышамын дегендөр  
Айкаша албай жадаган.  
Кагылайын энеке,  
Карып калган окшойсун,

Карылыгын болбосо,  
Минтип бизди тоспойсун!  
Карыны дайым тышасак,  
Кайрылып үйдөн чыкпайбыз,  
Кайкалап келген жоо болсо,  
Кармаша албай ыктайбыз!  
Энеке, койгун сөзүндү,  
Уккун ушул сөзүмдү!».

Деп ошентип, Канчоро  
Болбой туруп алды эле,  
Эми кой деп айта албай  
Чоронун мизин кайтарбай,  
Эч айласын таба албай,  
Каныкей күйүп кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«О, түгөнгөн Канчоро,  
Айтар сөздү аз кылдың,  
Сырынды билген эч ким жок,  
Оолуктуралуп абанды,  
Тайбуурулдан жазгырдың.  
Бир кезекте абанды  
Айчүрөктөн азгырдың.  
Эмине балам, билгениң!  
Айтканым кирбедин!  
Қөпту көргөн энендин  
Қөлдөп аккан жашы бар,  
Қек жал Манас төлгөсү —  
Көнектөй кара ташы бар.  
Эч болбосо, чунактар,  
Бул сөзүмдү уккула,  
Туура тартып бул жерден  
Төлгө ташка чыкыла!  
Манас жолго чыгарда,  
Ушул ташка барчу эле,  
Аккуладан арбайып,  
Аттап түшө калчу эле.  
Көнектөй болгон ал ташты,  
Бут атым жерге көтөрүп,  
Апарып таштап салчу эле.  
Ошондон кийин аттанып,  
Бет алган жакка кетчү эле.  
Же болбосо ошону

Көтөрө албай калчу эле.  
«Эми жолум болбайт» деп,  
Тим эле кайтып келчу эле.  
Качан ташты көтөрсө,  
Чабытты абан чалчу эле.  
Ошол ташты, чунактар,  
Көтөрө албай калсанар,  
Көбүрбей кайта салгыла!  
Акыркы менин айтарым,  
Ошого туура баргыла!».

Деп, ошентип, Каныкей  
Сөзүн айтып салганда,  
Семетей карап калды, дейт,  
Айчүрөк чыга калганда,  
Анда Чүрөк кеп айтат,  
«Арстаным, укчы! — деп айтат, —  
Саадагын алтын, жез эмес,  
Аттанар бүгүн кез эмес,  
Жылдызга каршы күн эле,  
Азырча жаткын тим эле!  
Мыйзам учуп күз болуп,  
Жер семирип түз болуп,  
Жалпы элинди кечүрүп,  
Таласка тегиз түшүрүп,  
Адамдын баарын жыялы,  
Жалпы тулөө кылалы!  
Кары дебей, жаш дебей,  
Катын дебей, кыз дебей,  
Каң атамдын күмбөзгө  
Бир зыярат кылалы!  
Эки, уч күнү токтолуп,  
Абан кийин козголуп,  
Көчө барып көрөлү!  
Азырынча энемдин  
Айтканына көнөлүк!».

Ошондо Семен күүлөнүп,  
Ачuu кылып сүйлөнүп,  
«Каныкей тилин албастан,  
Сенин тилиң мен алсам,  
Энемдин шагы сынбайбы?  
Душмандар укса, күбүрөп,

Күлүшүп, ушак кылбайбы?!  
Келинчек десем, керилбе,  
Байбиче десем, мактанба!  
Каныш десем, кайкайба!  
Өз алдындан чалкайба!  
Жосуну жок сүйләйсүң!  
Үйүндү бил, Айчүрөк,  
Колому кантеп бийлейсүң!».

Ошону айтып эр Семен,  
Оолугуп жөнөй берди эми,  
Эки көзүн имербей,  
Энекеси Каныкей  
Ээрчиp карап калды эми.  
Андан мурун жол жүрсө,  
Семетейдин артынан  
Жолборс кошо жүрчү эле,  
Қасиеттүү Каныкей  
Көзү менен көрчү эле.  
Ажыдаар ак жылан,  
Акмалап кошо жүрчү эле,  
Ошону көрүп Каныкей,  
Көп кубанып калчу эле.  
Эми бүгүн караса,  
Эчтемени көрбөдү,  
Алда кандай болот деп,  
Көзүнүн жашы көлдөдү.  
Ээликтire чабышып,  
Үзөнгүлөр кагышып,  
Үйүрмөнүн бел менен  
Ойку-кайкы жол менен  
Сандыргалуу эр Семен,  
Салдай ташты көрүүгө  
Салып чыгып келди эми.  
Көнөктөй болгон сал ташты,  
Көрө коюп күлдү эми.  
Таш бетинде Манастын  
Шумкарыйын изи бар,  
Ар жеринде аяктай,  
Тулпарларынын и и бар.  
Эки жагын караса,  
Эрлеринин изи бар.  
Алмамбет, Чубак көк жалдар,

Шерлеринин изи бар.  
Муну көрүп Семетей,  
Аттан түшө калды эми,  
Баякы ташка барды эми.  
Алып мындай салам деп,  
Көтөрө албай калды эми.  
Баягыны көргөндө  
Оозунан түтүн буркурап,  
Көзүнөн жалын шыркырап,  
Чымырканып, чыңданып,  
Мурункудан тынданып,  
Көтөрөм десе, көк жалдын  
Чыйрыккан бою жазылбай,  
Чындалган ачуу басылбай,  
Бүткөн бою дүркүрөп,  
Дагы барып алды эми.  
Обдулам деп ордунан  
Жылдыра албай калды эми.  
Көзүнөн жашы сзызылып,  
Көөнү кетти бузулуп,  
Мурдунан каны тамчылап,  
Этек-женин камчылап,  
Уялгансып Семетей,  
Айта салды «алчылап!».  
Ал—ангыча Күлчоро,  
«Абаке сага нетти,—деп,—  
Алып кайда кетти?» деп,  
Аттан түшө жүгүрүп,  
Бир колу менен ал ташты,  
Ыргытам деп келди, дейт,  
Көнөктөй болгон кара таш  
Чорону дагы женди, дейт!  
«Ташың менен кургун,—деп,—  
Дагы ўөдө тургун — деп, —  
Бир көтөрүп көргүн» деп,  
Семетей карап турду эле.  
Бардык күчүн аябай,  
Күлчоро колду сунду эле.  
Кыймылдабай кара таш,  
Жабышкандай болду эле.  
Айран калып Семетей,  
Өпкө, боору биригип,  
Кабышкандай болду эле.

Муундары шылк этип,  
Оң жак буту кырт этип,  
Аксап калды Күлчоро,  
Демейдеги миң чоро.  
«Көлшөк, чоро, көпшөк!» деп,  
Каркыллады Канчоро.

«Жүргүле, балдар кетели,  
Кетлегенде нетели!  
Телгө болбой калган соң,  
Кайрылып үйгө кетели!».  
Деп, Семетей айтканда,  
Канчоро туруп кеп айтат:  
«Койгүн, аба!—деп айтат,—  
Күлчоро, мындай келгин,— деп,—  
Мен көтөрөм бергин!—деп,  
Кара ташка барды эле,  
Тебетей алган эмдей,  
Колуна карман алды эле.  
Карап турган эки шер  
Өңү-түшүн биле албай,  
Айран болуп калды эле.  
Канчоро анда кеп айтат,  
Келберсип туруп бек айтат:  
«Олужа ташын ушубу?  
Оодара албай калдынар,  
Камгактай болгон ушуну!  
Айланайын абаке,  
Сен Семетей болгону  
Серпишкениң онбоду.  
Мен Канчоро болгону  
Күлчородой көрбөдүң.  
Же бир кийминди бербедин,  
Же Буурулду минбедим!  
Айланайын абаке,  
Ошо күндөн ушу күн  
Мындайымды билбедиң!  
Же Аголлогун бербедиң,  
Арбагымды көрбөдүң!  
Арманым калды ичимде,  
Эми кантип кетесин,  
Кеткенде барып нетесиң?  
Жүргүн, баатыр, баралы,

Ак боз бәзни чалалы,  
Мен ыргыткан кара таш,  
Төлгөнүн ушул келгени.  
Тилеп келген тилемки,  
Кудайым анык бергени.  
Жакши болду, абаке,  
Бул ташты чороң жеңгени!».

Ал, ошентип, калганда  
«Баса, чором, баса» деп,  
Басалгалуу Семетей  
Таластын суусун кечти эми.  
Өйүзүндө күмбөзгө  
Кошун дароо чечти эми.  
Ары-бери жайланаң,  
Түтүн салып чайланаң,  
Арбагына Манастын  
Ак боз бәзни чалды эми.  
Кырк кулактуу казанга  
Казы-карта салды эми.  
Кабыландай Семетей,  
Каржалып турган эмдей,  
Кара ташка таң болуп,  
Ойлонуп башы маң болуп,  
Суркоёнду байлатып,  
Казанга этти кайнатып,  
Абай кылып караса,  
Казанды кудай урду эми,  
Күн бүркөлгөн эмдей.  
Антарылып түрүлдү.  
Түрүлмөк түгүл казандын  
Түбүнөн бери көрүндү.  
Көре коюп Семендин  
Кабыргасы сөгүлдү.  
Көре коюп Күлчоро  
Көзүнөн жашы төгүлдү...

Семетей анда кеп айтат:  
«Иш бүттү, Күлүс,—деп айтат,—  
Түлөө мындай болобу,  
Түлөө мындай болгондо,  
Ушуну жеген онобу?  
Аттарды алыш келгиле,

Батыраак атка мингиле!  
Бул укмуштун чын сырын  
Аттанып, балдар, билгиле!»

Ал аңгыча болбоду,  
Айлантып өлүм торгоду!  
Май-Булактын башынан,  
Бакайдын кызыл ташынан,  
Ак ала желек туу менен,  
«Батыш кан!» деген чуу менен  
Кыяздын колу көрүндү.  
Көрө қоюп Күлчоро,  
«Бул эмне шумдук!» деп,  
Кабыргасы сөгүлдү.  
Эки чоро, бир төре,  
Айгайлаган жоо көрүп,  
Суркоёнго жүгүрдү,  
Не кыларын биле албай,  
Тириүлүктөн түңүлдү...

Канчоро туруп кеп айтат:  
Уккула мени!—деп айтат,—  
*Айланайын забаке-эй!*  
Башка кара күн тууса,  
Алп Канчоро—мынакей!  
Көнөктөй болгон көк ташты  
Көтөрө албай койгонсун,  
Кагылайын Күлчоро,  
Сен да ушундай болгонсун.  
Келе бери атынды,  
Кимге айтасын датынды!  
Кыяз кулга барайын,  
Кыйратып ойрон салайын!  
Күчүм ташып турганда  
Башын кесип алайын.  
Багыштын уулу Кыязды  
Найзага илип салайын!  
Колум менен ыргыттым,  
Коргошундай ташынды.  
Эми, абаке, билесин,  
Кыяздын башын кескенде  
*Канчорондой асылды.*

Ажал жетсе, өлөйүн.  
Акыретин көрөйүн.  
Мен Канчоро болгону,  
Кармашканым оңбоду.  
Ушу жашка келгени,  
Кара түмшук чоронду  
Киши-миши дебейсин,  
Кийиминди бербейсин!  
Же Тайбуурлду минбедим,  
Же тартынбай жоого кирбедим,  
Же Суркоёнду бербедин.  
Сундуруп найза албадым,  
Менменсинген дөөлөргө  
Беттешип жеке барбадым.  
Жекеден мөөрөй албадым,  
Ушу бүгүн, абаке,  
Жылдызым мага он эле,  
Көтөргөн ташым чоң эле.  
Кыязга жеке чыгайын,  
Көзүң менен көрүп тур,  
Көтөргөн туусун жыгайын».

Деп, ошентип, калганда,  
*«Болбойлу» деп арманда,*  
Семен туруп кеп айтат:  
«Канчоро иним!—деп айтат, —  
Кай жериинден кемиң бар,  
Күч көрсөтөр эбинд бар!  
Артык белги саа келди,  
Армандуу белги маа келди,  
Жакшы белги саа келди.  
Жаман белги маа келди,  
Аттангын, чоро, аттангын!  
Алышкан жоого бат баргын!  
Биз жаман атты минелик,  
Жанында бирге жүрөлүк».

Деп, ошентип, Семетей  
Суркоёнду мингизил,  
Сыр найзаны сунгуузуп  
Аккелтени асынтып,  
Канчорону ташынтып,  
*Жөнөтүп туруп калды эми..*

Атка минип калган соң,  
Жоо жарагын алган соң,  
Анык сырын ачты эми.  
Кыязга карап зыргытып,  
Кылчайбастан качты эми.  
Ошол кезде Канчоро  
Кан Кыяз менен көрүшүп,  
Колун кармал өбүшүп,  
Аралашып калды эми.  
Күлчоро менен Семене,  
Жаман да болсо аттары.  
Жакын болбой калды эми..  
Ал ангыча болбостон,  
Атка буйда койбостон,  
Ак ала желек туу менен,  
«Кыяз!» деген чуу менен,  
Ак асаба туу менен,  
Асман көктө чуу менен  
Семетей менен Күлүстү  
Тегеректеп келди эми.

Умут үзбей Кулчоро,  
Өнү-түшүн биле албай,  
Канчорого жалынып.  
Мойнуна курун салынып:  
«Айланайын Канчоро!  
Чалгынды бирге чалыштык,  
Жылкыны бирге алыштык,  
Белгө саадак бууштук,  
Манжуудан жылкы кууштук,  
Бир туугандай тууштук!  
Кай жерден көңүл сууштук?  
Тоорулду бирге тооруштук,  
Күлүктү бирге жооруттук,  
Күйүп барам. Канчоро,  
Кай жерде көңүл ооруштук?  
Эмчекти бирге эмиштик,  
Тамакты бирге жеп ичтик.  
Бизди көргөн душманга  
«Эгиз чоро» дегиздик.  
Айланайын Канчоро,  
Менин тилим ал, чоро!

Бала экенден экөөбүз  
Балбандашып бир естүк!  
Тай, кунандай тебишип,  
Тайтайлашып эциштик.  
Анык баатыр баатырды  
Ушундай кылып алдайбы?!

Алдап жүрүп күн көргөн  
Шерменде болуп калбайбы?!

Агам чоро, тилимди ал!  
Таарынчық болсо, жоюлат.  
Таалайсыз кылбай, кайра сал!  
Кеткен менен, Канчоро,  
Керилип эркин жатпайсын,  
Семетейдей абанды  
Кош дүйнөдөн таппайсын!

Каныкейдин ак сүтүн\*  
Канчоро, кантип актайсыц!  
Өфө чыгар өбөк жок,  
Ыллый түшөр желөк жок,  
Эки чоро бир төрө  
Үчөөбүз бирдей киши элек,  
Женилбес жоого күч элек.  
Ушунун баары, Канчоро,  
Абакемдин иши эле!  
Биз биригип турганда,  
Кан Кыяз кайдан киши эле!  
Бузбагын, чоро, дилинди!  
Ала көр, баатыр, тилимди?

Бизден кеткен иш болсо,  
Кетирербиз кириндиг!  
Жаңыдан кайта куралган,  
Эл эмине болучу?  
Жаңыдан кайта ээлеген  
Жер эмине болучу?!

Убалын ойло элиидин,  
Убайын ойло жериндин!  
Өз журтуна ок атып,  
Кайсы жакка элирдин?!


Өз элине бата албай,  
(О, Канчоро, кулақ сал!)

\* Семетейге уялаш болсун деп, Канчоро менен Күлчорого Каныкей эмчегин эмизген.

Кайсы күчкө семирдин?...».

Деп, ошентип, Күлчоро  
Күнгүрөнүп алды, дейт,  
Күйүт менен калды, дейт.

Муну мындаи таштайлык,  
Өлүү десе, көрдө жок,  
Тирүү десе, жерде жок  
Семетейден баштайлык.





## СЕМЕТЕЙДИН ӨЛҮШҮ ЖЕ ҚАЙЫП БОЛУШУ

Ж

е кашатка басып аша албай,  
Кыяз менен Канчоро,  
Ошондон коркул калын жүрт.  
Же кайра тартып кача албай,  
Же наиза сунуп айкырып,  
Арстан, шерге бата албай,  
Алек болуп күйүнүп.  
Калын жүрт турат чуулдап,  
Аманат жандан түңүлүп.  
«Аркабыз эле Семетей,  
Кагышты кантип салабыз.  
Кара кытай, манжуу жок,  
Каран қалган жетимдин  
Кантип башын алабыз?».

Деп, ошентип, калын эл  
Чуркурашып кыбырап,  
Биыбекенге билгени  
Акырын айтып шыбырап,

«Атасы Манас эр көк жал  
Олжого кыргыз кеткенде  
Алтайга барып туулган.  
Он экиге келгенде,  
Душманга салған чуулган.  
Кытайга кеткен кыргызды  
Куткарып алган шер эле.  
Азган-тозгон аз элге  
Ата болгон неме эле.  
Ал көк жалдын жалгызы  
Уруш кылса табылгыс,  
Болот чеге курч эле.  
Бороондон тосуп алуучу  
Болбойгон көк жал кут эле.  
Ата, дүйнө кантели,  
Арстандын тукуму  
Добул келсе, жел тосчуу  
Булук токой чер эле.  
Кыйлага коргон болуучу,

Баатырым бийик чөл эле.  
 Күл азыкты чачсакчы,  
 Кайран эрге катылбай.  
 Ушул турган жедигер  
 Түп көтөрө качсакчы?  
 Мунун башкы атасы Кара кан,  
 Ал Кара кан өлгөндө,  
 Убажы болуп көп кыргыз  
 Ар кайсы жерге тараган.  
 Ал Қара кан өлгөндө,  
 Душманы қыстап киргенде,  
 Ушул турган жеринден  
 Ошондо кырган карынды.  
 Кызыл уук кылып барынды,  
 Олжого алыш кызынды,  
 Кара қытай манжуулар  
 Татыткан эчен тузунду!  
 Бузуп ийген айлынды,  
 Такыр жарып таштаган  
 Боюнда бар зайдынды.  
 Ойлогула, калың, жүрт;  
 Қабарында бар бекен:  
 Түгөткөн эчен жашынды,  
 Олжо кылып башынды,  
 Талкалап ийген элинди,  
 Тартып алган жериңди,  
 Сураган минтип жашынды,  
 Түш-түшкә бөлгөн башынды.  
 Бириңди айдал Алтайга,  
 Бириңди айдал Кангайга  
 Тенебиз кеттик Эренке,  
 Қөбүбүз түштүк тереңге.  
 Қыйлабыз кеттик казакка  
 Қөбүбүз түштүк азапка.  
 Мунун атасы Манас шер чыгып,  
 Қечээ Таласка келип конгондо,  
 Манаң Манас болгондо  
 Ағолпок тонун кийгенде,  
 Алчайып атын мингенде,  
 Жети-суудай кайран жер,  
 Манас келип жер кылды,  
 Ажыратып душмандан  
 Айқөл Манас эл кылды.

Эми Манастын уулу көк жалга  
 Бастырып кантип киребиз,  
 Баштагы кеткен көк жалдын  
 Тузуна кантип сиебиз?  
 Уятын барбы, кыргыз жүрт?  
 Мунун уулуна кантип киребиз?  
 Эми кыйлага коргон канкорго  
 Кайсы бет менен тиебиз!  
 Бөксөнүн белин ашалы.  
 Канкорго тийип катылбай,  
 Бөлүнүп, кел жүрт, качалы!  
 Мына, Жоргонун белин ашалы,  
 Жолобой кел жүрт, качалы!  
 Беш-Таштын белин ашалы.  
 Бет албай, кел жүрт, качалы.  
 Туз арам кулга тил алыш,  
 Тушунан кантип киребиз,  
 Қөөдөк итке тил алыш,  
 Көк жалга кантип тиели?».

Деп, ошентип, дүүлүгүп,  
 Ээр белдей белести  
 Ашпай турду жедигер,  
 Манастын уулу көк жалга  
 Батпай турду жедигер.  
 Қанчоро, Қыяз бакырса,  
 «Каптап кет!» деп чакырса,  
 О дүйнө кеткен Манастын  
 Ороюн кандай кылдык деп,  
 Тийбей турду жедигер.  
 Ошондо Қыяз кеп айтат:  
 «Қанчоро, досум!—деп айтат,—  
 Айт, айтпаса төгүнбү,  
 Қөрбөйлүк бейдө өлүмдү!  
 Шамдагайы жолборстой,  
 Чалышкан аман болбостой,  
 Манастын жалгыз уулуна  
 Тенелишип нетели,  
 Теги баатыр, қебимди ук!  
 Айылга аман кайтсак бейм,  
 Абакелеп жалынып.  
 Арстан шердин өзүнө

Тоотору тартып кайтсак бейм?  
 Тооторуну тартпасак,  
 Күл азыктан чачалы,  
 Ээр белдей Мойноктун  
 Этек жагын ашалы,  
 Көк жал шерге катылбай  
 Кокуй, курдаш, качалы!  
 Ал жетпеген айкөлгө,  
 Алысты кылып нетели,  
 Айдебегин курдаш, эй,  
 Теңелишип чырдашпай,  
 Теги достум, кетели!  
 Мурункунун кеби эле:  
 «Бууругуп кетсе, айкел шер  
 Буй кылып иет» деди эле.  
 Айтканым ушул билип ал,  
 Алда достум, тилимди ал!  
 Жети өзөндү жердеген  
 Аз жедигер жүрт элек,  
 Өзүнчө душман жәнбекен.  
 Каттап адам жүрбөгөн,  
 Канкордон коркуп биздерге  
 Тиги кызыл баш калкы тийбеген.  
 Баарандың эли баспаган,  
 Бармактуу адам батпаган,  
 Белдүү канкор бел эле,  
 Бендеден артык шер эле.  
 Ичи кенен, өзү шер,  
 Жер жүзүнен кен эле.  
 Бу өндөнгөн көк жалды  
 Пендеси бербей теги эле.  
 Бетин көрдүм көк жалдын,  
 Ажыдаардын түгү бар,  
 Аркасын көрдүм айкелдүн,  
 Найза сунуп качырган  
 Алты миң эрдин сүрү бар.  
 Кодлогону сур жолборс  
 (Кобутта мындай жан болбос!)  
 Оозунан чыккан илеби  
 Он эки ашуу желиндей,  
 Атпай кыргыз элине  
 Адам бузгус чебиндей.  
 Каптал жагын карасаң,

Оозун ачып оңжондоп,  
 Жарганы турган сур жолборс  
 Айланайын курдаш-ай  
 Жаанда мындай жан болбос!  
 Белгилүү экен, бел экен,  
 Бендеден белөк шер экен,  
 Боконо соөгүм болкулдап,  
 Боктуу ичеги солкулдап,  
 Билек кетип табынан,  
 Жүрөгүм чыгып кабынан,  
 Өзүм Кыяз болгону,  
 Өзөндү сууга конгону,  
 Ордо күтүп кан болуп,  
 Чондугум төөдөй нар болуп,  
 Жети өзөндө жедигер  
 Жеке билген жан болуп,  
 Баатыр Кыяз болгону.  
 Кыяз атка конгону  
 Кылганим кыйын шок эле,  
 Сыягы заар, заары күч,  
 Бул өндөнгөн жан менен  
 Беттешкеним жок эле.  
 Айбаты артык шер экен,  
 Ордо толгон кыргызга  
 Опол тоодой чеп экен.  
 Шерге согуш кылганың,  
 Кудай урган кеп экен.  
 Еттешлеймин, урушпайм,  
 Бейпайлуу найза сунушпайм,  
 Қабылан менен чалышпайм,  
 Қанкоруң менен алышпайм!  
 Чалкылдашып нетейни,  
 Айтканым ушул билип ал,  
 Қанчоро курдаш тилимди ал!  
 Агасына таарынып,  
 Иниси жоо болчу эмес!  
 Тууганга кара санашып,  
 «Баатырлык» кылган оңчу эмес!  
 Баатыр, төрөгө салам айталы,  
 Бирдикти коюп бир жерге,  
 Баатыр, дос булуша кайталы?  
 Жалаң кыргыз урушуп,  
 Қай мураска жетели?!

Калкыбыз тууган үрөндөн,  
Сый айтышып дос болуп,  
Жакын болуп кетели.  
Жалаң душман жоо чыкса,  
Қыжылдабай, қыргыз журт  
Кыргын салып етөлү!  
Манастын уулу көк жалга  
Жан жабыла туралы,  
Жалпы моюн суналы,  
Эр башына татысын,  
Тоотору тартуу кылалы,  
«Аба» деп салам айталы.  
Арстандан аман кайталы!».

Кыяз мындай деген соң,  
Атырандал Канчоро,  
Алангер жаа аштады,  
Жедигер менен Кыязын,  
Кыйкырыгы таш жарып,  
Кырып ие таштады:  
«Атандын көрү, эр Кыяз,  
Аңылдай бердин сен Кыяз!»  
Бул кебинди ким уксун?  
Бир караңгы түн уксун,  
Казылган чүнкур ор уксун,  
Кайнатып қойгон шор уксун!  
Баатыр Кыяз деп жүрсөм,  
Катын Кыяз экенсии!  
Эрен Кыяз деп жүрсөм,  
Шашчуу Кыяз экенсии,  
Өзүндөн өзүң әнтигип,  
Каччуу Кыяз экенсии!  
Жети конуш жеринди  
Бел экең деп отурсам,  
Жерге кирген жедигер,  
Эл экен деп отурсам.  
Убадага темирдей,  
Көк экен деп отурсам,  
Кашатка салган чон дубал  
Там экен деп отурсам,  
Дардандаган эр Кыяз,  
Сени кан экен деп отурсам,

Бет алган жоого тырышлай,  
Былчылдашып урушпай,  
Бек ақылдан шашабы?  
Бек атын тартып качабы?  
Бек болбой қайра жерге кир,  
Жети кара көргө кир!  
Атандын көрү эр Кыяз,  
Өз жанына бир душман  
Бакчуу киши экенсии,  
Коондой ичин жарылып,  
Жатчуу киши экенсии.  
Кыйын мүшкүл балааны  
Көрчүү киши экенсии.  
Ажалдан мурун, бачагар,  
Өлчүү киши экенсии!  
Манастын уулу Семетей,  
Тоотору тартуу сен кылсан!  
Коркконунан берди деп,  
Катындан төмөн жедигер.  
Кологон бойдон кетти деп,  
Тоотору тартсан, уттайбы!  
Атандын көрү Кыяз кул,  
Сенин томуктай башын жутпайбы!  
Кулжуундатып бир күнү,  
Курмандыкка чалбайбы,  
Байлап алыш өзүндү,  
Чукутуп эки көзүндү,  
Көк торпоктой үйрөтүп,  
Жол үстүнө сүйрөтүп,  
Даңгыттарга жарбайбы!  
Тобунду топот кылбайбы  
Токтотпой журтуң кырбайбы!  
Арстанбы деп ишёнсем,  
Айбан Кыяз экенсии!  
Убадандан айрылып,  
Калган Кыяз экенсии!  
Баатыр сендей болобу,  
Сени баатыр деген онобу?  
Арамың болсо, анынды айт!  
Азыр сени сүрөмүн.  
Кошулушсам канкорго,  
Кордукту койдой көрөсүн,  
Койшондошсоң жөнү жок,

Кокуй Қыяз, өлөсүң!  
 Каарым келип какайсам,  
 Калтырбаймын барынды,  
 Қыргын қылам карынды!  
 Ата қыйынсынган жедигер,  
 Аскер жыйып кол алыш,  
 Кун кубалай келдинер,  
 Ара жерде былчылдал  
 Дағы әмине дединер?  
 Бардыкерди ойлонуп,  
 Жедигердин әр Қыяз,  
 Жакшы болгон экенсин!  
 Түйшүктүү жерден түш көрүп,  
 Бакшы болгон экенсин!  
 Баатыр Қыяз, Кадыrbай,  
 Барың мында турасын!  
 Ак сакалдуу олуя —  
 Карың мында турасын!  
 Найза алганды топ бузчу,  
 Ыктуун мында турасын!  
 Ай-ааламды буй кылган  
 Мыктуун мында турасын!  
 Айласы толук эренин.  
 Акылга дыйкан беренин,  
 Калың кара жедигер  
 Түп көтөрө качсаңар,  
 Убададан кайтсаңар,  
 Кайра тартып әлдешип,  
 Семетейге киремин!  
 Каччуу болсоң, жедигер,  
 Как куйканды тилемин,  
 Тобуна тозок саламын,  
 Токтотпой журтун қырамын.  
 Эрениңер, каныңар,  
 Уккула муну барыңар!  
 Тил албасаң, жедигер,  
 Жылгындуу Кен-Кол, кен Талас  
 Ордо тигил конушам,  
 Қыяды сынап көрдүм—деп,  
 Семетейге болушам.  
 Канчоро мөнен Құлчоро,  
 Аты уйкаш экөө бирисек,  
 Таарынбагын, жедигер,

Өрүшүң туман чаң болот,  
 Өлчөлүү күнүң тар болот.  
 Карап болот каныңыз,  
 Қурман болот жаныңыз,  
 Қыргын болот элиниز,  
 Топон болот жерициз!  
 Уккула муну карыңар,  
 Жаман жакшы барыңар!  
 Қөнбөгүлө айтканга,  
 Тартып турса каныңар!  
 Айтканыма қөнөсүң,  
 Керек болсо жаныңар.  
 Баатырлар да салт кана,  
 Ок тиштешкен ант кана?!

Убададан тайганды,  
 Ант менен арбак урбайбы.  
 Антты бузган коркокту  
 Эми эле кудай урбайбы!

Канчоро мындаи деген сон,  
 Қыяды кудай урду, дейт,  
 Боконосу болк этип,  
 Кулдук кылып турду, дейт.  
 Қыжылдасак, ушинтип,  
 Жиндей болгон Канчоро  
 «Қырса, қырып салар,—деп,—  
 Қыраандардын өзүнөн  
 Кимдер сурал калар» деп,  
 Акырын сүйлөп, бек таштап,  
 Жедигердин әр Қыяз  
 Канчоро канга кеп баштал:  
 «О, кагылайын Канчором,  
 Чоң шердиги бар чором,  
 Кулдук сенин өзүңө,  
 Кубандык ушул сөзүңө!  
 Айгайды арбын салыныз,  
 Эки чылбыр, бир тизгин  
 Эреним сизге берелик.  
 Жүрт милдетин алышыз,  
 Алакандай жедигер  
 Убалы, сообу болобу, —  
 Бир көтөрүп калыңыз,  
 Бийликти бердик колуна,

Ээрчийлил, баатыр, сонуцан,  
 Чабыш десен, чабышып,  
 Айтканына көнөлүк  
 Калк чогултуп, эл чуулап,  
 Арт жагыцан, баатырим,  
 Караан болуп берелик,  
 Кагышты катуу салыныз,  
 Канкор түгүл кылымга,  
 Баатыр, калтыrbай айдап барыныз.  
 Кагышка катуу кирелик,  
 Кайраты мол Канчоро,  
 Сизди кан экен деп билелик.  
 Калың кара жедигер  
 Кайрып айтар болбосун,  
 Каяша берсе, жедигер  
 Казыр өлсүн, оңбосун!  
 Эреним сиздин кебиңиз  
 Эгерде эки болбосун.  
 Сен «айт!» десен, кыйт коюп,  
 Бүт жедигер кетели.  
 Мылтык атып, жаа тартып,  
 Сен «ай!» деген жерине,  
 Кылча халбай жедигер,  
 Кырылыша кетелик.  
 Эреним ээрчип өзүндү,  
 Эп көрөлү сөзүндү.  
 Карапың тоодой көрүнөт,  
 Баатыр, кан көтөрдүк өзүндү.  
 Кагышты катуу кылышыз,  
 Калк алдында калкайып,  
 Баатыр караан болуп турукуз!».  
  
 Кыяз минтил калган соң,  
 Жедигердин баарысы,  
 Көп жашаган карысы,  
 Найзасы курч ыктуусу,  
 Айласы толук мыктуусу  
 Көмкөрүлүп чуу туруп,  
 Убаданы бек кылып,  
 Адам өлөр шерт кылып,  
 Эки тиэгин, бир чылбыр,  
 Канчоронун колуна  
 Мынакей деп салыптыр.

Жети өзөндө жедигер  
 Жерге кирген чорону  
 Кан көтөрүп алыптыр.  
 Кадырбай менем Төлөбай,  
 Кайран Кыяз, — бул үчөө  
 Алтын түрлүү килемге  
 Канчоро канды салды эле.  
 Каныбыз чоро мына деп,  
 Жүрт чуркурап чуу туруп,  
 Кан көтөрүп калды эле.  
 Кан болгон соң Канчоро  
 Кызыл жээрде кыйгачтап,  
 Ат мингенин бир бөлүп,  
 Кыл куйругун, кутургур,  
 Чарт түйгөнүн бир бөлүп,  
 Эл четинде кыйгачтап,  
 Жүрүүчүсүн бир бөлүп,  
 Айгай салып атышка,  
 Кирүүчүсүн бир бөлүп,  
 Уйгу-туйгу кол салып,  
 Жүрүүчүсүн бир бөлүп,  
 Балтага балбан эренин,  
 Чокмор чалчу беренин,  
 Чогултуп айдап Канчоро,  
 Эс билүүчү карысын,  
 Кошуун башчы барысын,  
 Түгөл айдап дүркүрөп,  
 Түгөнгөн Кыяз алдында  
 Буура төөдөй күркүрөп,  
 Жазайыл атып, жаа тартып,  
 Жаман дүмөк чуу болуп,  
 Жайнап чыгып калды эле.  
 Жан жабылтып, сак колун  
 Айдап чыгып барды, дейт,  
 Семетейдин өзүнө.  
 Жамгыр кылып жаа тартып,  
 Мөндүр кылып ок атып,  
 Жабалактап калды, дейт.  
 Капталынан качырып,  
 Жедигердин эр Кыяз  
 Сырдуу найза колго алып,  
 Тоотору санга бир салып,  
 Тоодой болуп бакырып,

Багыштап ураан чакырып,  
Кыз найза сунду эле.  
Капталынан Кадыrbай  
Төмөн жактан Төлөбай,  
Калбай четтен Канчоро, —  
Бу да найза сунду эле.

Баатырдын уулу Семетей  
Не кыларын биле албайт,  
Арчатору тенселип,  
Семенди алып жүрө албайт.  
Ошол кезде Семетей  
Атынын башын бурду эле,  
Камчыдан башка жарак жок,  
Кайрылып карап турду эле.  
Үйдөй болгон уч баатыр  
Өпкө жүрөк тушу деп,  
Өлөр жери ушу деп,  
Ар кимиси бир бирден  
Жетип найза урду эле.  
Манастын уулу Семетей  
Зың-зың этип кенебейт,  
Келип турган өлүмдү  
Бучкагына тенебейт.  
Эжелки душман өндөнүп,  
Канчоро найза салды эле.  
Канчоронун найзасын  
Орто белден Семетей  
Үзө чаал калды эле.  
Күмүш көздүү, күн жүздүү,  
Күнгүрөнгөн Семетей  
Кача берген чорону  
Эми этектен аларда,  
Узунунан саларда,  
Боконосу болк этип,  
Эт жүрөгү солк этип,  
Тике карап тура албай,  
Түтүп кайрат кыла албай,  
Ээр белдей мойнокко  
Сала качты Канчоро,  
Жаңырыктын жар кыя,  
Жалғыз малдын чубама  
Бир чымындай куу жанды

Ала качты Канчоро.  
Качканды карап тура албай,  
Жедигердин Төрөбай,  
Баатырсынган Кадыrbай  
Семене найза саларда  
Құлустөн чоро жетти, дейт.  
Төлөбай менен Кадыrbай  
Жеткен жерде экөөнү  
Күм-жам кылып кетти, дейт.  
Экөөнүн башын эр чоро  
Жетер менен кести, дейт.

Төлөбай менен Кадыrbай  
Эки шер тен өлдү деп,  
Барса келбес чын жайды  
Бул эки шер көрдү деп,  
Ай касаба туу болуп,  
Асман жарган чуу болуп,  
Чама чарчап, ал кетип,  
Чабыш мындай болду эле.  
Найза кыйрап, эр өлүп,  
Акылга дыйкан тен өлүп,  
Бирөө калбай экөө өлүп,  
Үйгу-туйгу жедигер  
Баскан жерин тантады,  
Жамтыв кылып, жаа тартып,  
Семетейге кантады.  
Ылдый карай тартканда  
Ичи-карды болкулдал,  
Өөдө карай тартканда  
Араң желип томпулдал,  
Кулагы тердеп бащ чайкап  
Алкым кыя белести  
Ашпай турду Артору.  
Арам өлгүр шалпылдал,  
Баспай турду Артору...

Ачуусу келип кабылан:  
«Аргымак багып, ат бактым,  
Айлансын Буурул буудандан.  
Азamat жыйдым эр жыйдым,  
Арстандарды тен жыйдым,

Айланып кетсин Канчоро  
Күлчордой туугандан.  
Артору буудан деп жұрсөм,  
Багалчагы бир тутам  
Байталды баккан экемин,  
Канчоро тууган деп жұрсөм,  
Котур ташы койнунда  
Шайтанды баккан экенмин!  
Эми эле башын кошкондо,  
Элдин алы не болот?  
Жарагы жок жаш Құлұс  
Эрдин алы не болот?  
Капарсыз калды эл менен,  
Жердин алы не болот?».  
Деп, ошентип, Семетей  
Аттан түшө калды эми,  
Камчы сабын таянып,  
Чыканактап алды эми.  
Мына ошондо карасан:  
Алаң карап, жабыттап,  
Семетейге чабыттап,  
Андып жүргөн Канчоро  
«Эми кудай берди» деп,  
«Эми кезек келди» деп,  
Кадуудан чыга калды, дейт,  
Каарын катуу салды, дейт,  
Кезешип жүргөн душманча,  
Жарагы жок Семене  
Жандай салып барды, дейт...

Ошол кезде Семетей  
Келип турган ажалды  
Бучкагына теңебей,  
Тағдырына таарынып,  
Күңгүрөнүп алды, дейт.  
«Билгенин кылсын итим! — деп, —  
Актаган жок акыры  
Каныкейдин сүтүн, — деп. —  
Аңкоолук кылып алдырдым,  
Жараксыз кетти күчүм, — деп, —  
Көрбөймүн иттин жүзүн» деп,  
Тескери карап калды эми!  
Өпкөнүн туура тушу деп,

Өлөр жерин ушу деп,  
Сыр найзаны булгалап,  
Канчоро найза салды эми.  
Каары күчтүү кан Кыяз  
Ана-мына дегиче,  
Ачып көздү жумгуча,  
Семетейди кармалап,  
Келбетине таңыркап,  
Башын кесип алганча,  
Каарланган жолборстай,  
Абасынын жанына  
Күлчоро учуп жетти эми.  
Чоочуп кетип кан Кыяз  
Карай албай Құлускө,  
Бұргыл минип атына,  
Жандай салып өттү эми.  
Ошол кезде Семетей,  
Эрип кеткен эмедей,  
Кыймылдабай, үнчукпай,  
Көзгө түшпей жок болду.  
Кайсалактап калың жоо  
Сөөгүн таппай токтолду..

Муну көрүп Қүлчоро,  
Шашылbastan кеп айтат;  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Арбак урган Канчоро,  
Сендиқ алым бар, чоро!  
Абакем такыр өлгөн жок,  
Өлгөнүн адам көргөн жок!  
Эр сактаган эр өлбөйт,  
Элди баккан жер өлбөйт,  
Эсинде болсун, ит чоро,  
Эр төрөгөн эл өлбөйт!  
Алдап айттың сөзүндү,  
Ант урсун сенин өзүндү!  
Абийири жок сен донуз,  
Ким санайсың өзүндү?!

Жарагы жок эрлерден,  
Кантип алдың өчүндү?  
Мыкты болсоң жарак бер!  
Құч менен өлтүр өзүмдү!  
Кадимки Құлұс мен болсом,

Жарамын сенин өтүндү!  
Карга менен күзгүнгө  
Чокутайын көзүндү!  
Аттап кеттиң карабет,  
Аталардын арбагын!  
Он эки өлүп жатсам да,  
Басалбайсың, Канчоро,  
Күлчөронун салмагын.  
Ойлойсунбу, ит чоро,  
Көздөгөнүн соо койбос  
Манастын ти्रүү арбагы!».  
Ал аңыча Канчоро  
Кылышын сууруп алды эми,  
Күлчорого бет алып,  
Бура тартып калды эми.  
Багыш кандын эр Кыяз  
Арасына кирди эми.  
«Ай!» деп кармал калды эми.  
«Баарын бирдей кырбагын,  
Уу ичкендей кылбагын!  
Жоругун бузуп баатырдын  
Арманда кылып салбагын.  
Канчоро досум, токтоп тур,  
Айтканымды аңдагын!  
Семетейди кердүнбү?  
Тириүү десен, жерде жок,  
Өлдүү десен, көрдө жок,  
Угуп жүргөн укмушта  
Бул өндөнгөн пенде жок!  
Өлгөн сайын өөрчүгөн  
Өжөр Манас тукуму,  
Түгөнгөн сайын түтегөн  
Түгөт Манас тукуму.  
Кагылайын Канчоро,  
Ойлойсунбу ушуну?  
Кызыл өнү сур болду,  
Өлгөн сөөгүн көрсөтпөй,  
Таң каларлык сыр болду!  
Түшүнсөңчү, Канчоро,  
Түбүбүз жаман чыр болду!  
Жан чыкканча былк этпей  
Кыйыктыгы бар экен,  
Адамдын колу барбаган

Быйыктыгы бар экен.  
Жабагының жалындай  
Жалдуу тууган эр экен.  
Өлүмдөн чочуп койбогон,  
Өрттөнө чыккан шер экен.  
Жан соогалап койгон жок,  
Салмагы бүтүн жер экен!  
Жоо басса атпай элиңди,  
Убалы кимдин мойнуна,  
Сыздаган элден мун чыкса,  
Жашы кимдин мойнуна?!

Тилимди алыш Канчоро,  
Өлтүрбөгүн чорону,  
Тириүү койсон чорону,  
Кайсының сенин короду!  
Коркоор эмес өлүмдөн,  
Өлүмдөн коркпос баатырды  
Өлтүргөн адам онобу!».

Канчоро анда кеп айтат,  
Каарданып бек айтат:  
«Кудай алсын эр Кыяз,  
Башынан коркок жер Кыяз!  
Бул кебинди ит уксун,  
Ит укласа, ким уксун!  
Чорону тириүү койгондо,  
Түбүнө чогуу жетпейби!  
Бизге окшогон эрлерди  
Жарак тийсе колуна,  
Кекбөрү тартып кетпейби!  
Толтоюнду өлтүргөн  
Томаяктын өзү ушул,  
Өлүмдөн көзүн жумбаган,  
Алакандай көзү ушул.  
Жай кылып гана көйөн,  
Кудайдын берген кези ушул!  
Муну тириүү сен койсон,  
Кантип аман каласың!  
Кектебейби жаш жолборс  
О дүйнө кайткан абасын?..».

Кан Кыяз анда кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:

«Койчу, баатыр Канчоро,  
Муну өлтүрбэй мага бер,  
Башка олжонун баарысын  
Канчоро өзүң ала бер.  
Бүткөн боюн тилейин,  
Өлгөнүнчө кор кылып,  
Өгүз кылып минейин.  
Кең-Кол, Талас ичинен  
Оқ атар киши калган жок,  
Эми сенде арман жок.  
Жалғыз кулду сурасам,  
Жакын досум Канчоро,  
Бербей турган аргаң жок!  
Айланайың Канчоро,  
Менин тилим ал, чоро!  
Жакын кишиң мен болдум,  
Жан жолдошум сен болдун,  
Оң далынын кемирчек,  
Кемирчегин оёлу,  
Куу далы кылып коёлу.  
Эч кимге каруу кыла албайт,  
Эс алыш карыш жыла албайт,  
Кадырлап сурал турганда,  
Канчоро кантит тил албайт!».

Деп, ошентип, калганда,  
Эмесе «мейли, досум!—деп; —  
Досум, жолук болсун!»—деп,  
Канчоро чыга берди эми.  
Кан жутуп түрган чорону,  
Көптөп байлап койду эми...

Күлчоро анда кеп айтат,  
«Күүлөнгөн иттер!» деп айтат:  
«Кайсы арманды айтайын,  
Жарагым жок, жөө болдум,  
Канкылдаган Канчоро,  
Чымын элең, дөө болдун,  
Кылганыңды кыла бер!  
Качан болсо башымды,  
Кучактайт эле кара жер?  
Алыстан келген жоо болуп,

Аралашып көрбөдүм,  
Алышып жатып өлбөдүм.  
Өзөгүмдөн өрт чыгып,  
Жакынымдан жат чыгып,  
Ушундай болду көргөнүм!».

Деп, ошентип, калганда,  
Күлчорону сүйлөтпей,  
Чечиндирип калганда,  
Жабалактап чымындай,  
Күлчорого жабылып,  
Тебелешип калганда,  
Күлчородон ал кетти,  
Оозунан курум кан кетти.  
Сецирдей болгон жаш чоро,  
Өлүү-соосу билинбей,  
Жарым өлүп жатканда  
Жакың келип караса,  
Күлчоронун мойнунда  
Ыйык кара жалы бар,  
Ай далынын үстүндө  
Казандай кара калы бар.  
Кажыбас арстан шер экен,  
Касиеттүү эр экен.  
Шашканынан кан Кыяз  
Дал ортосун сойдурду,  
Чоң көнөктөй эт кесип,  
Чемирчегин ойдурду.  
Кыңк этпеген чорону  
Кандай болор экен деп,  
Окчун жерге койдурду.  
Бир кезекте Күлчоро  
Күңгүрөп дабыш салды эми.  
Кайда жүрөм дегенсип,  
Обдулуп тура калды эми.  
Жаркыраган көзүнүн  
Жаздыктары оюлган,  
Чемирчеги союлган,  
Карга-кузгун канына  
Эчак эле тоюнган.  
Беш иликтей салаасы  
Бери тартса, ийилбейт,

Ары сунса, жыйылбайт,  
Аккан каны далыдан  
Алигече тыйылбайт...

Чорону минтил ташташын,  
«Жоо жендик» деп басташын,  
Канчоро менен кан Кыяз  
Жүрмөк болду ордого  
Калың, колду башташын.  
Кан Кыяз туруп кеп айтат,  
Калың элге бек айтат:  
«Жазым болуп калбасын,  
Манастын өлгөн баласын  
Кайта барып көрөлү,  
Табылып калса өлүгү,  
Таамайлан көңүл белөлү!  
Канткен менен шер эле,  
Калк сөзүнө көнөлү.  
Итке-кушка жем кылбай,  
Ардактап жатып көмөлү.  
Туз көмгөндөй кылбайлык,  
Аттайдан чыккан төрөнү».  
Деп, ошентип, кан Кыяз  
Аттайлан издең калды эми,  
Абайлап изин чалды эми.  
Жарадар болгон баатырдын  
Аныктап баскан изи жок,  
Аны көргөн киши жок.  
Булак бойлоп кан ағыл,  
Майып болуп кетиптири.  
Чыны менен Семетей,  
Кайып болуп кетиптири...

Муну мындай таштайлык,  
Бер жагынан баштайлык.  
Кыяз менен Канчоро  
Өздөрүнчө эрдемсип,  
Эзелки жоосун жеңгөнсип,  
Кен-Колго бачым жетти, дейт.  
Ордону басып оюлтуп,  
Ойрон кылып өттү, дейт.  
Эчтемеден камы жок,  
Сары кан менен Бакайды

Камынтай кармап аларда,  
Азапты мыктап саларда  
Эки кары кеп айтат,  
Кеп айтканда деп айтат:  
«Кыяз менен Канчоро  
Кылгылыкты кылган бейм,  
Кылды баатыр эр Күлүс —  
Мамыбызды жулган бейм,  
Арстандын уулу Семенди  
Алдап чыгып Канчоро,  
Ай баткандай кылган бейм.  
Жай-баракат жайлоодо  
Жаткан элге жетпедин,  
Калың элди ээрчитип,  
Каптап калган жоо менен  
Карсылдаша кетпедин.  
Атандын көрү дүнүйө,  
Арбыды мәэнэт күнүгө.  
Арстандын уулу Семетей  
Жамандык кылды кимине!  
Каран түн башка түшкөн соң,  
Қайран баш татыйт эмеспи,  
Жедигердин мицине.  
Кармашып жатып өлөлүк,  
Семетейдин буләсүн,  
Тирүү туруп дүйнөдө  
Кулдукка кантип берелик».

Деп, ошентип, Сары кан  
Бакайын алып жана, .  
Согуш салып кирди эми.  
Каруусунан кан болуп,  
Ойрон кылып жүрдү эми.  
Түмөн болуп түрүлүп,  
Жердин бети тилинип,  
Кармашып канга батышып,  
Он күнгө чейин атышып,  
(Аттин чиркин, арман-ай!)  
Жарагаланда кан Бакай,  
Кажыбаган Сары кан  
Кармашар азыр алы бар,  
Мандайында жараган  
Касиеттүү калы бар.

Қалына бекем кадалган  
 Кайран эрдин жаны бар.  
 Құлчоросу соо болсо,  
 Салбайт беле бузукту,  
 Қылбайт беле қызыкты.  
 Сары кан жалғыз канетсин,  
 Қабыргасы кайышып,  
 Құлуктұн бели майышып,  
 Қундө чыгат сайышып!  
 Ач жолборстай алышып,  
 Айқырыл кектүү кеп айтат,  
 Кеп айтканда деп айтат:  
 «Арбак урган Канчоро,  
 Айтылуу баатыр сен болсон,  
 Аттанып чык жекеге,  
 Эрдигинди көрсөтүп,  
 Баатырларча жекеде!  
 Эл алдына армансыз  
 Бир беттешип көрөлү,  
 Ант урган кантип өлтүрдүң  
 Алпештеп баккан төрөндү?  
 Чын курдашың Құлұска  
 Қантип салдың кордукту?  
 Колунан келсе сен чирик,  
 Жекеде көрсөт чондукут!  
 Кудай берсе, сендейдин  
 Көзүндү маштай ачамын,  
 Ары жок тууган бузуку,  
 Қаныңды суудай чачамын.  
 Ақыры сени куткарбас,  
 Арбагы Манаң атани!».

Деп, ошентип, Сары кан  
 Шамалдай болуп ырыгытып,  
 Туурадан чацын бургутуп,  
 Учкан жаадай диркиреп,  
 Тоо бүркүттөй күркүрөп,  
 Кан куйгандай көздөнүп,  
 Уу ичкендей, түстөнүп,  
 Айқырыкты салганда,  
 Ак найзасын алганда,  
 Бели кетти бүкчүйүп,  
 Көзү кетти чекчейип,

Мурду кетти қырданып,  
 Өнү кетти сурданып,  
 Мойну кетти узарып,  
 Жалындай көзү қызарып,  
 Чыдай албай Канчоро,  
 Качып берди шодоктоп,  
 Колундагы найзасы  
 Кошо кетти сороктоп.  
 Дее Сары кан жете албай,  
 Үйлап жүрөт болоктоп...

Кыязга барып Канчоро,  
 Минтип айтат жомоктоп:  
 «Кармашып жаткан Сары кан  
 Кабыландай күл эле.  
 Муну кандай қылчубуз,  
 Кандай қылып тыйчубуз?  
 Дарбазалуу коргонго  
 Далайды айдал барды го,  
 Бетине келген дөөлөрдү  
 Қыргын қылып салды го!  
 Кандай дейсин, эр Кыяз,  
 Мына мындай ақылга.  
 Бер жагында какырга  
 Ор каздырып салайын,  
 Ошол жерге барайын.  
 Алакандай калына  
 Тогуз мээлеп, он байкал,  
 Кош дүрмөттөп жатайын,  
 Ошондон аңдып атайын».

Деп, ошентип, Канчоро  
 Салтты бузуп, уялбай,  
 Жекелешип чыга албай,  
 Арам ойлоп, аянбай,  
 Күнү-түнү жай албай,  
 Ақыл-айла тапты, дейт.  
 Түндө барып акмалап,  
 Орго кирип жатты, дейт.  
 Каарданган Сарыны  
 Қалына мээлеп атты, дейт.  
 Касиеттүү Сары кан  
 Қанга жуулуп абыдан,

Эч бир айла кыла албай,  
Карыш басып жыла албай,  
Кансырап барып жатты, дейт.  
Канчоро менен кан Кыяз «  
«Эми кудай берди» деп,  
Уулап жүрүп жайллоодон.  
Бейкүт элди чапты, дейт.  
Чыйырды менен Канышты  
Кадимкідей күң кылып,  
Күлчородой жолборету  
Темсөлетип күл кылып,  
Айчүрөктөй шордууну  
Аргасыздан тул кылып,  
«Айчүрөк аруу сеники,  
Чачыкей сулуу меники»,  
Деп, ошентип, Канчоро,  
Кан болуп жатып калды, дейт...»

«Семетей» деп койгондун  
Башын кесип алысты,  
Чачыкейдей кашканы  
Каныш кылып салышты.  
Карыганды Бакайды  
Малчы кылып алысты.  
Кайғыга түшкөн Каныкей  
«Жалгызыдан калбайм,— деп, —  
Жабыгып жүрүп өлбөйм, — деп, —  
Тириү жүрүп кордукту  
Канчородон көрбөйм, — деп, —  
Канжарды кармап, көрөм» деп,  
Жарынмак болду «өлем» деп.

Ошол кезде Айчүрөк  
Кандуу жашын агызып,  
Тырмак тийген бетинен  
Кочкул канын тамызып,  
Зарланып туруп кеп айтат,

Кеп айтканда деп айтат:  
«Айланайын энеке,  
Кайрат, ақыл какаке?  
Өлбөсөк, тиер күнүбүз,  
Кудайга жетер үнүбүз.  
Үмүттү үзбөй, энеке,  
Он жыл өлбөй жүрүңүз?!  
Жалгызындан бир түяк —  
Белек калган өндөндү.  
Өсүп чыгып, кек алчуу  
Зерек калган өндөндү.  
Эркек болсо элине  
Тутка болор жаңыдан.  
Өлбөй туруп, энеке,  
Билеликчи абыдан!  
Небирен, кокус, кыз болсо,  
Көргүлүктү көрөлүк,  
Айланайын энеке,  
Сиондон кийин өлөлүк!  
Ақылман элэн энеке,  
Ақылдашып алалы.  
Кантип аман сактайбыз  
Боюмдагы баланы?  
Айы чукул калды эле,  
Желдеттин тиер залалы.  
Жыл өткөрүп, энеке,  
Арыптап коюп, төрөйүн  
Асылдан калган баланы!  
Ким экенин көрөйүн,  
Кагылайын энеке,  
Кандай жорук болсо да,  
Ошондон кийин көрөйүн!».  
Деп, ошентип, Айчүрөк  
Канжарын алып ыргытты,  
Үмүтү менен Каныкей  
Жалбара карап Чүрөктү,  
Көзүнүн жашын жылжытты...»

## КОММЕНТАРИЙЛЕР.

### А

Айлар — тебегө коюлган чок, чач.  
Айкөл — кел сыйктуу кең киши.  
Айтуюк — түлеөгө союлган жылкы.  
Айым — кандардын аялдарының айтылат (эпос боюнча).  
Акканкы — кашы табак сыйктанган илгерки ээр.  
Аксак сары ат — кыргыздын эски адатында эки киши достошкондо айт беришкен.  
Эгер достуктган тайса, «аксак сары атынды мин» деп айтылган.  
Ак ўйлүү — I. башы барымтага кармалгаян бийлөөчү катмардын өкүлү (кармалып жаткан жерде яз элинин өкүлдүк милдетин да аткарған). 2. (эпос боюнча) же-

нилген элди башкарып турған башка элдин кишиси.  
Акынек — кыздардын мандайлашып, бирбүрингөрдөшүп айтышканы.  
Арапчы — азыткы, бузук.  
Арбак: арбагымды көрбөдүн — даңкымды, кадырымды, паркымды билбедин.  
Аргын — 1. каны катышкан эл; 2. казактын уруусу.  
Ариптешкен адам — дубакей, амалкей адам.  
Асаба — туунуң учун тағылган зор көлөмдүү көздеме.  
Асай — бир жердин аты  
Атборой — бүткүл жер жүзү.

### Б

Бадирек — кара иээт, бузук.  
Балдак — кылычтын сабы.  
Бакбурчун — шаардын аты  
Барик — жалбырак.  
Барча — I. баалуу көздеменин бир түрү.  
Барча — II. жалпы, бүткүл.  
Батман — оордук өлчөөсү (6 буттан 12 бутка чейин).  
Бейли кеткен — шайы кеткен.  
Белки сындрып — бүтүндөй аргасыз кылышп.  
Беш — маалкатуу, боло турған ишти кечээндөтүү.  
Бозум күш — экинчи жашка өткөн күш.

Бортосо — 1. эттин майдаланып жакшыбышырылганы; 2. (жүрөк жөнүндө) — коркок болгон, жукарган.  
Буйла: жүрт бүйласы — элдин жол башчысы.  
Була — 1. ўйдүн асыл материалдары, 2. ак жибек.  
Булгун — териси эн баалуу айбандын бир түрү.  
Булдурсун — байыркы баатырлардын чок камчысы.  
Буркан — колдон жасалган кудайдын сүрөтү (монгол тилинен).  
Бут — колдон жасалган кудайдын сүрөтү (санскрит тилинен).

Буудан — күлүк аттардын бир түрү.  
Буулум — байыркы баалуу кездеменин бир түрү.

Дабал — ашуу.  
Дарайы — баалуу кездеменин бир түрү.  
Даркан — эл бийлеген адам.  
Дениз баш — башын эң жорору баалаган.  
Дидаар — адамдын жүзү, бети.

Бүдөө: бүдөө болот деп — кашац болот деп.  
Быштан — ээрдин үстүнө салынуучу көрпөчөнүн бастырмасы.

## Д

Дулдул — 1. миф. Азишт Аалынын күлүк аты; 2. мыкты күлүк.  
Дунтун — кытайдын, калмактын башчы горесу.

## Ж

Жадал — чатак, жәнжал.  
Жазайлар — чоң мылтыктын бир түрү.  
Жазийра — бир жердин аты.  
Жазы — ашуунун аты.  
Жайсан — калмактардын айыл башчысы.  
Жаксыз — тыңчы, шпион.  
Жаңжун — кытай элинде жорорку мансап.  
Жармак — жез тыйын.  
Жеби — макулбу.  
Жезиз — шүмшүк, митаам.  
Жеке — белгэ курчангав баалуу кемер.

Желмаян — төөнүн күлүгү.  
Жемин — бир жердин аты.  
Жете — сөөк (укум-тукум, теги).  
Жойкума — баатырлардын кылыштарынын аты.  
Жубардай — тунук ак.  
Жуукурланган адамдар — кошоматчы арамза кишилер.  
Жылаач ыйык — миф. адамды колдоочу, желеөчү (мис. Кыдыр).  
Жылоо — тиэгиндин түбү.

## З

Зайсан — казактын территориясындагы бир жер.  
Занги — дөөлөрдүн ырайымсызы, уятсызы.

Зоолу — адамдын колуна салынуучу кишин.  
Зыярат — мазардуу, касиеттүү жерге бааруу, сыйниуу.

## И

Иле — амал, айла.  
Иижу — асыя таштардын бир түрү.  
Испан — Исфахан (Персиянын шаары).

Итаягын кечирип — ырымдалп ант бердирип.

## К

Кадама — соот-чопкүттэр.  
Кайгуул — душмандын жолун чалуу.  
Какан, Каканчы — Кытай мамлекети.  
Калалуу коргон — чептүү, дубалы бар коргон.  
Калдай — монгол, калмак элдеринде жорорку мансап.  
Калкан — урушка киргенде бетин калкалай турган такта темир.  
Калмышиңда — акырында, аягында, эң соңунда.  
Калча — еңү сүрдүү, түрү суук.

Камбар — миф. жылкынын колдоочу ээси.  
Камчыга ченеп белгендө — жецилген жакты бүт олжолоңондо.  
Кан талоон — байыркы убакта, кандар элгөндө, тартиби бузулуп, мал-мүлктөрү таланып алынган; урушта жецилген жактын маддары да таланган. Мына ушүндей талоонду «кан талоон» деп атаган.  
Каныш — кандын аялы.  
Кара жерге жаңчатағав — жок кылган, наң түргөн.

**Кара каска** — арамзалык менен, душмандык ой мекен.  
**Касаба** — туунун учуна таккан кездеме.  
**Кастарлуу** — сарамжалдуу, кадырлуу.  
**Катар** — 1. коркунуч; 2. ажал, өлүм.  
**Кашка** — тартынбас, уятыз.  
**Кашкей** — уятыз аялга айтылат.  
**Кезил** — тынымсыз жер кыдырыл.  
**Келеме кериш** — сымдап, келелеп жасалган калмакча чепкен.  
**Кесенде** — жылан, чаян, кара курт сыйктуулар.  
**Көзүтүп** калган кол менен — кандай болбосун шылтоого түшүү менен көтөрүлүүгэ айтылат.  
**Кой макмал** — баркыттын жумшак түрү.  
**Койчагыр** — чон мылтыктын бир түрү.  
**Коко тамак чар** — каргалардын бир түрү.  
**Колоо: колу колоо болот деп** — колуна кан түшүп калат деп.  
**Кош бадана, торгой көз** — оқ етпес тондордун бир түрү.  
**Кошуун** — аскер, кол.  
**Кей** — еңкей; кей баатыр — еңкей баатыр, кей буудан — еңкей буудан.  
**Көк жал** — 1. берүү; 2. баатыр.  
**Көкүрөк** — бир жердин аты.  
**Көкөтенир** — монгол, калмактардын кудайы.  
**Көнкү** — жалпы, баары.  
**Көлемсүгөн** — езүн жогору баалап көтөрүлгөн.

**Көрүү:** энемдея башка көрүүм жок — энемден башка эч кандай жөлөгүм жок.  
**Көшмөр** эти көшмөр болсун деп — эти толук болсун деп.  
**Курдатып** — айланасын толтуруп.  
**Курум** — уюган кан.  
**Күбө** — взүн боло турган анык жакшылыктар.  
**Күдөрү** — ийи жетип, эн жукарған кайыш.  
**Күлпөң** — сыймык.  
**Күпсөр** — мылтыктын дарысын сала турган чоң баштык.  
**Күрсү** — чоюндан уютуп жасалган чон чокмор.  
**Кызыр (дин ишенимнинде)** — бак-таалай бере турган олуя; ал дүйнөнү тынбай кыдырып турат имиш.  
**Кыйгак** — найзанын учу.  
**Кылоо** — бычактын, кылыштын ж. б. бүдөнбөгөн мизи.  
**Кыргак** — жәэк кыюу, злечектин күмүш тартмасы.  
**Кырк чилтен (дин ишенимнинде)** — сүйгөн кишилерди колдоп, таяп, дүйнөнү тынымсыз кыдырып жүрүүчү огуялар.  
**Кыркып берди чыбыгын** — илгерки убактагы ырым; чыбыкты кесүү аркылуу бүтүм жасалган.  
**Кыяп** — кылыштын туура тээги.  
**Кыяптуу жини кармаса** — учуруна келип, жини кармаса.

## M

**Мадама** — окту ёткербей майтарып, бир аэ жукартып токтотмо.  
**Макмал** — баркыт.  
**Манаг** — дукаба сыйктуу түрдүү түстегү баалуу кездеме.  
**Манты көп** — убаданы бузгандар көп.  
**Медийнинин беш бурчу** — бүткүл дүйнө жүзү.

**Мекәэрүп** — күч-кубаты кетип.  
**Мийзам уруп, күз болуп** — күз болгондо бышкан гүлдүн учкани.  
**Мыскал** — 4,25 граммга барабар оордук салмагы.  
**Молтолуу** — амалдуу, айлалуу, билгич.  
**Мурап** — мурас.  
**Мурдар** — балит, бузук.

## N

**Найзанын тығын** — найзанын болот учу.  
**Накер** — байыркы убактагы баалуу ётүк, оқ етпес ётүк.

**Ногой (эпос боюнча)** — кыргыздардын бир уруусу.  
**Нойгут** — кыргыздардын бир уруусу.  
**Нооган** — зарчаган, жукарған.

**О**

Ойроттоң чыккай эр—эрдин ари, баатырдын баатыры.

Ойсул — 1. төөнүү колдогон ээси; 2. төө.

Окоро түйгөн ак чылбыр — жүгендүү ооздугуна чылбырды чалып, эки жагындагы эки болек кайыштын кошкон жерин томолоктон түйгөнү.

Окчу — 1. кыргыздын байыркы уруусу;

2. баатырдын огуун алтып жүрүүчү.

Олуят — олуя.

Оорук — 1. узакка көчпей калгак айыл; 2. жорттуулга барганда, чалтынга чыкпай, артта, белгилүү жерде калган кишилер; чалтындын артындагы аскер белүгү, тыл.

Отоо — малчылардын жекил үйлөрү.

Очогор — зор мылтыктардын бир түрү.

**Ө**

Өнөгү бирге — өнектөш, жардамдаш.

**П**

Пир — карыя, аксакал.

**С**

Сабылып — катуу кейип, убайым тартып, енден азып.

Салдай таш — оор таш.

Санжал — тартып, ирет.

Сар — Кулаалынын бир түрү.

Саралап — таңдал.

Селебе — кылыш.

Сер — зер, алтын.

Сонор — кеч күзде жааган биринчи кар.

Сөлөт — чириген (сөөк жөнүндө).

Сүп — ак төөнүү жүнүнен иштелген баалуу кездеме.

Сыйынтар качкан — баш калкалап качкань.

**Т**

Тагырма — жердин аты.

Тасма — эчкинин ашатпай ийленген терисинен тилингөн кайыш.

Таштек — илеген, чылапчын.

Таяғын көккө ыргытып — абыдан кубанып.

Теке жоомарт — мыкты күлүк аттын бир түрү.

Текелик — жердин аты.

Телегей — байыркы баалуу кездеменин бир түрү.

Тенизин таштап — калың элия таштап.

Тилсім — сыйқырдуу дуба.

Тойторуп — башкарып, малды кайра кайрып.

Тондуу уул — кул эмес, өзүнчө келип башка кишиге уул болгон бала.

Тооруул — душмандын сыртынан тооруп байкоо.

Торук — жердин аты.

Тешек талашуу — кыз берүүдөгү оюндуу бир түрү.

Тұктамал — ой жорутуу; божомолдоо.

Тундурма салып койгомун — кандайдыр бир нерсени (кишиниби же башканыбы) жерге көөмп, үстүн түз кылып, билдирибей койгомун.

Түнжүр — кыраан күштардын бир түрү.

Тынар — кыраан күштардын бир түрү.

**Ү**

Убарлаш — кадырлаш, кудалаш, сырдаш, мундаш.

Узун кулак сарысы — уккай сөздөрдү көңүлгө сактап калган билгич киши.

Укунчы жок — элде, журтта жок.

Ултан болуп етейүн — кул болуп етейүн деген мааниде.

Умай — миф, жаш балдарды колдогон, көзге көрүнбөгөн кемпир.

Урум — жердин аты.

Учаан тениз — кадың эл.

## Ү

**Үлчүн** — жоо-жарактар: соот, туулга, белдемчи, карыпчы.

## Ч

**Чабагынан түрпү көп:** шибеге, темене, нийне сыйктуу майда куралдардан темирди көзэй турган болот куралдары көл.  
**Чапчак** — кыргыздык жыгачтан жасалган чон чөлөгү.

**Чан** — сал (мис., кылыштык сабы).

**Чүчтө** — тунук ак түс, аттак.

**Чынмачын** — (эпос боюнча) кытай эли.

**Чыргай** — чыр-чатақтуу, кежир киши.

## Ш

**Шаал:** кек шаал—куштун кайыштан жасалган эки боосу.  
**Шибе** — (эпос боюнча) кара кытайлардын, калмактын бир уруусу.

**Шиләэн** — үлүш, элге милдетсиз турде бериле турган тамак-аш.

**Шороолу** — жердин аты.

**Шууту** — ар бир ишке ыкчамдык менен киришүү.

## Ы

**Ыйык:** ак ыйык — чын сыймыктуу.

**Ылама** — 1. монгол, калмактын дин башчысы, 2. Эсеп кандын бир жигитинин аты,

## Э

**Элик сүт берген** — өз энеси болбой түрүп. өмчегин эмизген.  
**Эрен** — эр, азамат.

**Эектөп жүргөн жылкычы** — жылкыны ээгичен чалып миыгем киши.

## МАЗМУНУ

Кириш сөз . . . . .	III
Жомок башы . . . . .	1

### I. Семетейдин балалық чагы

Каныкейдин Көбөш кандан чабылғаны . . . . .	7
Каныкей менен Чыйырдының Семетейди алып қачканы . . . . .	18
Букарага бараткан жолдо . . . . .	28
Семетейдин есүшү . . . . .	38
Тойторуну байгеге кошуу . . . . .	45
Тойторуну сүрөө . . . . .	54

### II. Семетейдин өлине кайтыши

Семетейдин Сары тазга жолукканы . . . . .	69
Каныкейдин жомогу . . . . .	76
Семетейдия Таласка биринчи келини . . . . .	103
Семетейдин Таласка көчүп келини . . . . .	123
Чоролордун чыккынчылыгы . . . . .	132
Чынкожонун Семетейден ат суратканы . . . . .	140

### III. Чынкожо, Толтойдун чатагы

Чынкожо, Толтойдун зордугу, Чүрөктүн учушу . . . . .	149
Акшумкардын дайны . . . . .	164
Айчүректүн түшү . . . . .	172
Күлчоронун чалгыны . . . . .	176
Үргөнчтөн өтүү . . . . .	185
Чынкожо менен Толтой күтпөгөн кырсыктар . . . . .	195
Күлчоронун күзөтү . Толтойдун жарапанышы . . . . .	208
Чынкожо, Толтойдуң жөцилиши . . . . .	219

#### IV. Семетей менен Конурбайдын урушу

Семетейдин Конурбайга каршы аттанышы . . . . .	233
Конурбайдын сыйкырдуу кароолчулары . . . . .	240
Семетейдин Карагулга алдатканы . . . . .	252
Семетейдин жараланышы. Айчурөктүн ок аттаганы . . . . .	259
Конурбайдын Таласка чабуул салганы . . . . .	266

#### V. Канчоронун кастығы. Семетейдин кайып болушу

Уметейдүн Семетеиге кол салышы . . . . .	279
Канчоро менен Кыздын достошкону . . . . .	290
Семетей менен Кулчорого Канчоронун кастығы . . . . .	297
Семетейдин елүшү же кайып болушу . . . . .	305
Комментарийлер . . . . .	318

---

## С Е М Е Т Е Й

(вторая часть эпоса «Манас»)

на киргизском языке

Редактор *Д. Сулайманов*  
Худ. редактор *И. А. Ефимов*  
Тех. редактор *С. Чотинев*  
Корректор *А. Абакиров*

---

Терүүгө 12/V 1959-ж. берилди. Басууга 20/VIII 1959-ж. кол коюллу. Д—03224 Кагаздын форматы 84×108<sup>1/4</sup>с.  
22,5 физ. басма табак. 36,9 шарттуу басма табак. 36,02 учеттук табак. Тиражы 60000. Заказ № 1538  
Мукаласыз баасы 18 с. 10 т. Мукаласы 3 с.

Фрунзе, тип. № 1 Полиграфиздата Мин. культ. Кирг. ССР.